

УУЛЧА КОЖОМБЕРДИЕВА

# ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ

*Эскерүүлөр*



«БИЙИКТИК»  
Бишкек 2010

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-4  
К 33

**Кожомбердиева Уулча .**  
**К 33 Туар Кожомбердиев. Эскерүүлөр. – Б.: «Бийиктик», 2010. – 468 б. + 1,0 вкл.**

**ISBN 978-9967-13-412-6**

Элибизге белгилүү акын Туар Кожомбердиевдин жарынын элесине арналган бул чакан китең бир тууган эжеси Уулча апанаң колунан жаралып, жарык көрүүдө.

Акындын төрөлгөндөн көзү өткөнгө чейинки өмүр таржымалы жана чыгармачылыгы маалыматтар менен көңири баяндалат.

**Т 4702300100 – 09**

**УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-4**

**ISBN 978-9967-13-412-6**

© Кожомбердиева У., 2010.



## СЕКСЕНИНЧИ ЖАЗ (Кириш сөз ордuna)

*Сексен жаштын кырынан кылчайып артка карасам көзгө көрүнөөрлүк из калтыргансыйм – айтылуу акын Турагды тарбиялап өстүргөнүмдүң өзү эле нар көтөргүс.*

*Анткени ал жөнөкөй балдардай болуп чоңойгон жок. Уч жарым жашында апасынан айрылып, менин колумда калды (анды мен мектеп жашынан жаңыдан откөн курагым эле).*

*Биз чүккөн Турагды энесинен эрте айрылган жалгыз эркек бала деп аяп, ыйык тутуп, анын ою менен болуп, айтканын жасачубуз, «кой», «ай» дечү эмеспиз.*

*Атамдын да ага тили тийген жок. Ошону эстеп, Тураг кийин «Атама» деген ырында мындай деп жазған:*

*Жаш кезимден көрбөй калдым энемди,  
Тентек чыктым эч бир билбей ченемди.  
Бирок дагы мага колуң тийген жок,  
Бир жолу да уккан жокмун жеменди.*

*А мен болсо баягыдай тентекмин,  
А мен болсо баягыдай ченем жок.  
Сен айтчусун: «Катыгыңды берээрге  
Кантем эми, көөнүң калат энең жок».*

*Алл мүчөлүң болуп чоңоё баштаганда ага баатырлык сезим пайда болуп «Көчөдөн көчөнүң кыдырып, издең жүрдү мушташканга балбанды». (Т.)*



*Акын болуп тааныла баштагандан тарта ичкиликке имериле баштады (анда жүрдүм тамагына тура калып).*

Ошондой уланды айқын жолго алып чыгыш үчүн кечирген, кейиген, кайғырган күндөрүм арбын болду. «Тентек неме тетир жолго түшип кетпесе экен» – деп, «уйку көрбөй төгөөр элем жашымды». (Т.)

«Эч бир ини мендей тежик болбостур,  
Эч бир эже кечирбестир ушунча» –

деп жазған эле мага арнаған «Экинчи энем Уулчага» деген ырында. Чымырканган чыдамкайлыгым менен гана чынар кылып жетилттим. «Бапестедим мүнцишкөрдүн күшүнча». Түшкү тамак маалында ресторанга барып оокат ичсе ичкилик аралашып кетет деп, каалаган тамагын бышырып, иштеп олтурған жерине алып барып берээр элем. (Мындаиды эже эмес, эне да жасай албас!)

Кийин Тураг отуз жыл бою ырдын кенин казип, далай-далай жакуттарды жаратканынан улам адабияттын даанышманы Аалы Токомбаев: «Турагдын ырлары – бул таланттын берекелүү энчисинен элге берилген сонун шыбага» – дегени, калемдештеринин: «Турагдын ырлары – бул калк кенчи, Ата Журттун түбөлүк гүлазыгы» – дегендери Турагдын элге кылган эмгегинин таасын баасы десек түура болор.

Океан сымал Турагдын эргүцүсү ээ-жaaа бербей ташкындан турган кезинде, ага коомубуз тара-бынан ыңғайлую жагдайлар түзүлгөн жок. Эгер ага колдоо көрсөтүлгөн болсо, анда анын чабыты да бийиктеп, калтырганы да алда канча арбын болмок. Ага Турагдын кудурети да жетmek.

Жаратылыштан Турагга ыймандуулук, боору-керлик, адамгерчилик сыйктуу ыйык сапаттар жана ченде жок талант ченемсиз берилген. Ал ошолорду түү тутуп: «Жетпесем да бүтүндиндөйгө,



ыраазымын күкүмдөйгө», – деп ыр дүйнөсүн кеңейтүүнүн гана камын ойлоп, поэзияга зор салым кошту. «Өмүрүн ырга берген чындыгында, өзүнөн узак жашайт миң бир эсе».

«Адам жоктур сага сугун артпаган, акын жоктур сени жоктоп жазбаган» дегендөй ал каза болгондөн (1989-ж.) бери карай Тураг жөнүндө ого эле көп эскерцүлөр жазылды (көзү өткөндөр жөнүндө мынчалык көп жазылганы мурда эч качан болгон эмес). Аягы дагы эле улана берчүдөй.

Ал жөнүндө канчалык көп жазылса да: «Сен билесин қарамды да, агымды» – деп өзү айткандай аны менден жакши билген киши жок. Андыктан анын эч ким биле элек жактарын жазып калтырысын деп жаратылыши да мага жардамчы болуп, узак өмүр берип, акыл-эсимди ачык калтырган чыгаар. Ошондон улам колуңардагы китеп жаралды.

Китепте Турагдын өмүр жолуна чыйыр салынды. Ал жөнүндө мурда белгисиз болгон маалыматтар айтылды.

Калемдештеринин эскерцүлөрү киргизилди.

Турагдын баскан-турган жерлери күлкү менен шаңга бөлөнүп тураар эле. Ошонун илеби да келип тургансыйт.

Тураг биздин кенже уулубуз Алмазбекке өтө жакын эле. Ал жөнүндө «Бир үйдө – эки көсөм» деген бөлүмдө учкай айтылды.

(Русскоязычный читатель сможет приобщиться к творчеству известного поэта Турага Кожомбердиева на родном языке.)

Автор.



## I бөлүм

### АТАМ, АПАМ ЖАНА БИЗ

*Кереметти сезбептирмин башында,  
Көрбөптирмүн сайрап турса кашымда.  
Сары-Булактын санат жеткис гүлдөрү,  
Сиңген тура жада калса ташына.*

*Tурар.*

Таштарынан да, гүлдөрдүн жыты аңқып турган Сары-Булак айылында (Жайыл району) 1941-жылы 22-июн күнү болочок залкар ақын Тураг Кожомбердиев жарық дүйнөгө келген.

Турагдын чоң атасы Төлөгөн атагы алыска тараган табып киши болгон. Ага дарыланыш үчүн алыстан ат арытып келип, дубасы тийип сакайып кетишчү дешет. Чоң атабыз жайлаган жерде ушу күнгө чейин «Төлөгөн булак» деген касиеттүү булак сакталып турат. Аны мал тебелеп чалчыкка айландырасын деп, Мырза деген небереси темир тосмо менен короолоп, булактын көзүн балырлардан тазалап турат.

Таң калыштуусу – чоң атасынын табыптыгы ошол небересине өткөнү. (Фамилиясы да Төлөгөнов болуп калган.) Ушул кезде да оорулуу адамдар ошол сыйкырлуу булакка барып сыйынып, сакайып кетип жүрүштөт. (Мырзанын дубасы тийгендердин арасында абдан катуу дартка чалдыккандар да кездешет.)

Атам Кожомберди Төлөгөн уулу айылда кадырбарктуу адамдардан болгон. Анын кеп-кеңешин угуу үчүн айылдаштар дайыма кайрылып турушаар эле.



Элди отуруктاشтырууга, колхозду уюштурууга жигердүү катышкан. Айылыбыздын азыркы кездеги көркүн түптөөчүлөрдөн болгон. Айылдын чарбасын көтөрүшкөн белсемдүүлөрдүн бири эле. Улуу Ата Мекендик согушта жеңишке жетишүүгө колкабыш кылган демилгечилердин бири. Анын мээримдүүлүгүнө, адамкерчиликтүүлүгүнө, сабырдуулугуна, чечендингине төмөндө дагы кайрылабыз.

Апам Гүлнар Медераалы кызы тектүү жерден эле. Таятам Медераалы, анын Керимбек, Сарманбек деген бир туугандары Карап-Балтанын төмөн жагындағы айылдардын аттуу-баштуу адамдарынан болушкан.

Кыргыздар кыргынга дуушар болоордо (уркүн маалында) тоо этегиндеги айылдар (арасында биздин айылдын тургундары да бар) тоо таяна көчө качышканда, Керимбек менен Сарманбек элди токтотуп, орус отряддары менен сүйлөшүп, элди кыргындан сактап калышкан. Кийин өзүлөрү репресиянын курмандыгы болушту.

Ата-энебиз көп балалуу болушкан экен. Арасында эркек балдары да болуптур. Бирок алар эрте чарчап калып, алардын уучунда уч кыз калыптырыбыз – эң улуусу мен, Күлүмкан, аナン Эркин. Кыздарыбыз төркүнү жок болуп кала турган болушту деп кабатыр болуп жүрүшкөндө эркек перзенттүү болушат. Баарыбыздын кубанычыбыз, ишеничибиз, таянычыбыз ошол жаңыдан көз жарган ымыркай болуп, биз аны пир тутуп калганбыз. Апам аны «атказык» (кыздарыбыздын төркүнү) деп койчу. Биз да кийин аны кәэде ошентип атап коюп журдүк.

Өзгөчө апам аны астынан түшүрбөйт – жытына кумары канбайт. (Эмчек эмген баланын жытындей жыт барбы.) Астына алып олтурганда уктап калса, кыймылдатсан ойгонуп кетет деп айланасына жаздыктарды койдуруп алыш былк этпестен олтуруп нечен таңды атырган.



Биз Туарды киринтээрибизде, анын ыйлаган үнүн угуп чыдай албайм деп аны бизге калтырып, өзү алысыраак жакка басып кетчү.

Буту жаңыдан баса баштаганда кокусунан көчегө чыгып кетип, өтүп бараткан ат араба аны тебелеп кетип, ажалдан аман калат.

Үч жарымга чыгып калган кезинде бир күнү колуна төрт-беш куурай кармап алып қыңылдан келатса апам маңдайы жарыла кубана: «Сары-Булактын сары акыны келатат» – деп ажарланган кебетеси али да көз алдымда турат. Чурпесүнүн болочогун ошондо апамдын оозуна сала бергенине таң калам.

Апам оорукчал болгондуктан, биз ага үй тиричилигин жасатпай аярлоочубуз. Синдилерим кол арага жакшы жарай элегинде, үйдүн түгөнбөс түйшүгү менин мойнумда болчу. Төртүнчү класста окуп жүргөнүмдөн баштап, камыр жасай баштадым. (Ал кезде дүкөндөрдө нан, даяр кесме сатылышу эмес.)

Үч уюбуз бар эле. Аларды саачумун. Чака-чака сүттү күнүгө челкилдетип көтөрүп, сүт тартуучу машинасы бар үйгө алып барып тарттырып келем. Алыскы алыштан чакалап суу ташыйм. Огородду баккан да мен. Тоодон отун алып келем. От жагып, оокат жасаган да менин мойнумда. Кыздар менен бир аз ойноп келген мындай турсун, сабактан үйгө берилген тапшырмаларды аткарыш учун китептин бетин ачып койгонго чолом тийбейт.

Балалык кезим ушинтип эмгектен башымды көтөртпөй өткөнүнө кәэде кейийм, кәэде ал мени чыдамкайлыкка чылаганына ыраазы болом.

Апам акты, караны ажыраткан, акылдуу, токтоо киши эле. Айланасынdagы адамдарга аярлап мамиле жасачу. Анын сөзгө чеберчилигинен улам төнтүштары биздинине байма-бай келип, аны менен сааттан-саатка баарлашып, черлерин жазып кетишчү.



Күлдүрүп сүйлөгөнгө уста эле. Өзгөчө бирөөлөрдү туураганда боорубуз эзилип калчу. Колунан көөрү төгүлгөн чебер да болчу. Оор басырыктуулугуна, калбааттуулугуна айылдыктар таң калышчу.

Бир жолу биздин үйдөн өрт чыгып, чатырчасы чартылдап күйүп жатат. Ал кезде эл коросуна чарбалық курулуштарды тургузбай эле оокатынын көбүн үйдүн чатырчасына чыгарып коюшчу. Биздин үйүбүздүн үстүндө да чоң боз үйдүн жыгачтary, жабдуулары, жүн, жүгөрү, сүрсүтүлгөн эт, дагы толгон оокаттар жалындап күйүп жатат.

Коншу-колондор ызы-чуу болуп, чака-чайнекке суу ала чуркап өрттү өчүруүгө аракет кылып жүрүшсө, апам эки колун аркасына алыш, алыстан камырабай карап тура берген токтоолугун киин аңыз кылып далайга айттып жүрүштү.

Айылдыктардын ич арасындагы кыжы-кужуну акылдуулук менен жөнгө салып койчу.

Бир жолу биздин короодогу тузду бирөө көтөрүп кетиптири. («Короодогу туз» дегеним ал кезде туз да тартыш болоор эле. Туз сураганда мал жаласын деп короого сал туздардан кооп коюшчу.) Рапия жеңем күйүп-бышып: «Аны коншу Сууракан эле алды», – деп тызылдай баштады. Сууракан болсо: «Алган жокмун, алсам бала-ботомдун боорун жеин» дегенге чейин карганып жатса, ага кантип ишенбейсинг. Апам аны чакырып алды да: «Ай, кара жерге киргир, анчалық каргангандай сага эмне жин тийдиби. Алсам, сенин тузунду алган жокмун, Гүлнардыкын алдым деп эле койбойсунбу» – десе: «Ошону айтпайсыңбы» – деп, аңкоолугунан мойнуна алган.

Кийин биз апамды тамашалап: «Сен тергөөчү болсоң, кылмышкерди кылтакка дароо эле илип алмак экенсисң» – деп күлсөк, өзү да жылмайып койчу.

Кайсы бир жылы биздин айылга Казакстандан бир үй-бүлө көчүп келип, бизге коншу болуп турup калышты. Алардын мени менен жашташ Ак-



бийке деген кызы бар эле. Кээде мен ошону менен ойной калчумун. Бир күнү ошолордукуна бара калсам, Акбайкенин апасы көз жашын көлдөтүп ыйлап олтурат. Мен чочуп кетип: «Эмне болду?» – деп сурадым. Күйөгө берген кызым бар эле. Ошо кызым күйөөсү, кайын ата-энеси менен келебиз дешиптири, үйдө жалам талкан жок. Эмне кыларымды билбей, заманам куурулуп олтурат, – деп көз жашын ого бетер төктү.

– Үйлабаңыз, баарын мен алыш келип берем, – деп соороттум аны.

Коноктору келгенче үйдө болгон тамак-аштын баарынан (ун, эт, кант, чай, мурчуна чейин) ташып алыш барып бере бердим.

Кыз-күйөөсүн жөнөткөндөн кийин алиги аял (атын унутуп калыптырмын) биздикине келип, апама ыраазычылыгын айтып жан-алы калбай алкап жатты.

– Айланайын Гүлнар, осы жаксылыгынды эки дүйнөдө унупасмын. Менин төбөмдү көккө жеткирдич. Конокторум аябай ыраазы болуп кетиши. Энди мынауны белек кылып алыш кой – деп, колундагы күмүш билеригин чыгарып апама сунду.

«Мага качан келтек тиер экен» – деп кыпымдалап олтурам. Апам анын сөздөрүн бөлбөй, кунт кооп угуп, иштин жөн-жайына түшүнгөн соң:

– Муну мен билген эмесмин. Баарын мына бу менин ээнбаш кызым жасаган турбайбы, – деп мен жакты карап койгондо тиги аялдын өңү бузула түштү.

Апам сезүн уланта: – Билген болсом мен өзүм деле бермекмин – дегенде алиги аялдын журөгү ылдыйлай түшкөнсүдү.

– Ой-бай, айланайын Гүлнар, мен аны билмедин гой. Энди Уулшаны ура көрбө, – деп апама жалынып-жалбара баштады.

Ошол ээнбаштыгым үчүн апам мага анын көзүнчө эчтеке деген жок. Ал кеткендөн кийин мага



мындаі деп жай гана насаат айтты: «Сенден бирөөләр бирдеме сураганда мени менен кеңешіп туруп бер. Кимге әмнени, канча бериш керек экенин сен али жакшы биле әлексін. Колуда аябай ачық. Алдыартыңды карабай көптөн берип коёсуң. Ошондон улам калган жанагы «отун албаганга от жактырба» деген макал, – деп жайбаракат түшүндүрдү.

«Биреөлөргө бирдеме бергенде ченеп-чактап әртең өзүбүзгө жок калып кор болуп калбагандай кылышып беришибиз керек», – деп үйреттү.

Кийинчөрәек ошол үй-бүлө кайра Казакстанга көчүп кетти. Угушума Караганда алиги аял: «Кожомбердинин Уулча деген кызын бир көрүп, анан өлсөм арманым жок эле», – деп зарлап жүрүп өтүптур. Жашоодо бир кылган жакшылығыңды өмүр бою унутпаган, кәэде жакшылығыңды жарым тынынча көрбөгөндөр да кездешет.

Апам бизге – кыздарына аярлап мамиле кылчу. Болор-болбос нерсе үчүн жемелеп урушчу әмес. Чындыкты айтканды жакшы көрчү. Апамдын ошол мүнөзү, менин дилиме бекем сицип калган. Калл айтканды ушул кезге чейин жек көрөм.

Синдилеримдин бирөө бир кооз чыныны сындырып алыптыр (ал кезде чынынын табылышы да оцой әмес эле). «Кимиңер сындырдыңар?» – деп апам сураса учөөбүздөн тең эле: «Жок», «билбейм», «көргөн жокмун», «өлөйүн», «мурт кетейин», – дегенден башка жооп ала албайт. Кимибиздин сындырганыбызды билиш үчүн апам: «Чыныңарды айтып, сындырганын мойнуна алганыңарды айылга әэрчитип барам» – десе: «Мен сындырдым», – деп синдим Құлумкан дароо мойнуна алды.

Башка бирөө болгондо тилдеп, жондон ары бир салат беле. Апам анткен жок: «О, өлүгүңду көрөйүн. Бая эле мойнуца албайсыңбы – балдардын баарын бекер каргантпай» – деп жәцил-желпи жемеледи да сөзүнө туруп аны айылга әэрчитип кетти.



(Апамды ээрчип айылга барган биз үчүн майрам шекилдүү болчу. Сыймыктанчубуз да.)

Баладан чындыкты минтип дароо айттырып алуунун жолун дасыккан педагог да дароо таба албас.

«Энесин көрүп, кызын ал», – дейт эмеспи. Апабыз өзүнүн кыска өмүрүндө бизге жашоонун көп жактарын үйрөтүүгө үлгүрдү: әмгекчилдикке, эпчилдикке, сарамжалдуулукка, иш жасаганга. «Жасаганыңар мен үчүн болсо, үйрөнгөнүңөр өзүнөр үчүн» – деп койчу. Кийген кийимдерибизге, жүрүм-турумубузга чейин көз салып турчу. Адамдар менен мамиле жасоого үйрөтчү. Сөзмерлүгүнө, темир комузду созолонто какканда оозубуз ачылып калчу.

Кыраакылыгына таң калаар элем. Биздин болочугубузга чейин айтып олтурчу. Мени алыс жерге барбайсың. Барган жериңдин үрүп чыгаарга ити да жок кедей болот дечү.

Эмне үчүн андай деп ойлойсун десем – итинин үргөнү угулган жерге барасың дегеним, ийнеге жип саптаганда учукту аябагандай кыска чыгарасың. Андай кыз алыс жерге барбайт дечү. Эмне үчүн кедей жерге десем, малды тааныбайсың деп койчу. Кийин менин турмушум дал эле апам айткандай болгонун эстеп азыр да күлөм, таң калам.

Өлөөрүнө жакындағанда балдарынын убайын көрбөй калаарын сезип: «Бактысыз аял төрөйт, бактылуу аял алардын убайын көрөт» деген эле.

Турмушка чыкканыңда синдилиериңди атаңдын кийинки аялына калтыrbай ала кет. Алган жарың ақылдуу болсо аларды оордой койбос – алар кол араңа жарап, балалуу болгонунда аларды багышат, ыгы келгенде аларды окууга өткөрүп коёрсүң. Кийин чоңоюп киши болушканда алар менен аралашып катташканыңа жакшы, – деп келчу.

Турадарды болсо калтыр. Аны көрүп турам, же мин эч кимге жедире койбойт. Анын устүнө атасынын зарлап жүрүп көргөн жалгыз уулун ал деле кор кыла койбос, – деп жатып көз жумду.



Зарлап жүрүп көргөн чүрпөсүнүн бал тилине моокуму канып, анын кылык-жоругуна кучагы то-ло кубана элегинде о дүйнөгө сапар салды. Эне мээриминен эрте айрылган Тураг, акын болгондо жашоонун булагы болгон эне жөнүндө өтө эле көп чыгармаларды жараткан.

– Апа, эне жөнүндө эң көп чыгармаларды жаз-ган акын Тураг Кожомбердиев, – дейт белгилүү акын Анатай Өмүрканов.

Ушу жерде анын «Апа» деген поэмасынан үзүндү келтире кеткенибиз орундуу болоор.

*Баягыдай короз үнүн улаган  
Түндүктөрдүн түтүндөрү булаган.  
Баары турат  
Бир гана сен жок, апаке,  
Эркелетип маңдайымдан сылаган...*

*Мирзөң тыптынч. Кесе тишилм бармакты.  
Сезем жондо качыраган салмакты.  
Өбөөр элем өзүң эмес, апаке,  
Өңү сага кебетелеши арбакты.*

\* \* \*

Атам алп мучөлүү киши болчу. Бетинен ажары албырып, адамгерчиликтүүлүгү төгүлүп турчу, жумшак мүнөз, кең пейил, сөзмөр да эле. Адамдарга жакшылык кылганды туу тутканынан улам бир жолу мен ага: бирөөлөргө жакшылык кылган бекер окшойт. Баары бир аныңды эч ким билбейт, баалабайт деле экен десем:

– Жок, балам, андай дебе, – деди ал. Жакшылык жерде калбайт. Кылган жакшылыгыңды пенде билбесе кудай көрүп турат. Жакшылыктын акыбетин Кудай Таалам кайтарат. Бирөөнүн бергени үнөм болбайт. Жакшылыктын акыбети эртедиркечтир өзүңе же бала-бакыраца тиет. Ошолордун зоболосу жогорулайт, – деди.



Атамдын бул сөздөрүн мен өмүр бою жүрөгүмө түйүп келем, айткандары туура келгенине көп жолу күбө да болдум.

Эми атамдын чексиз даркандыгын, ченде жок мээримдүүлүгүн, сабырдуулугун айтса угуп олтурган адам кәэде ишпенбөөсү да мүмкүн.

### Түрмөдөгү тааныбаган кишиге тамак алпарганы

Совет бийлигинин тушунда кайсы бир жылдары Нарын обlastында (мурда Тянь-Шань облусу деп аталчу) Мухаммед Исаев деген киши областтык партия комитетинин биринчи катчысы (азыркыча губернаторлук орун) болуп туруп кызматынан башшоп калат, кийинчөрөк түрмөгө отургузулат.

Ошо өзү көрбөгөн, тааныбаган киши түрмөчүлөр менен бирге Кара-Балтага жакын жерде картөшкө терип жүрүптур деп угуп, ошого тамак алып барад деп боорсок жасатып, козусун союп, этин бышыртып, эки чоң чанаач кымызды бәэсине артынып алып жөнөйт.

Аларды издең таап, жакындал бастырып барса түрмөчүлөрдү көзөмөлдөп турган аскер формасын кийген адам аны абактагыларга (түрмөчүлөргө) жакыннатпай коёт.

Атам орус тилин билбегендиктен: «Андай кымыс, күштүш», – деп камчысы менен чаначтарын чапкылап тура берет.

Кароол ары жактан бирөөнү чакырды эле ал киши атама келип:

- Кимге келдиңиз эле? – деп сурайт.
- Исаев дегенге.
- Ал киши сиздин эмнеңиз болот?
- Эчтекем эмес. Мен аны тааныбайм...

Кароолдогу адам ойлонуп туруп, ары жактан дагы бирөөнү чакыртат. Ал киши орто бойлуу, ак жуумалынан келген, көзү бакырайган адам экен.



Ал:

- Аксакал, кимге келдициз эле? – деп сурайт.
- Исаев дегенге.
- Ал киши жек-жаатыңыз болобу?
- Жок. Мен аны тааныбайм.
- Исаев деген мен болом. Кандай жумушуңуз бар эле менде?
- Кандай жумушум болсун, балам. Жөн эле си-лерге үйдүн даамын ооз тийгизейин деп келдим эле.
- Мурда, мен Нарында иштеп жүргөн кезимде кандайдыр бир иш менен мага кайрылган учурунчук болду беле?
- Жок, уулум. Нарын тарапта болгон эмесмин,
- деди атам.

Атамдын келген чоо-жайын Исаев кароолго ту-шундургөн соң ал ары жактан дагы бирөөнү чакыртты. Анын погонунда жылдыздары бар экен. Чамасы чонураагы окшойт. Ал беркилердин айтканын угуп, кол саатын карап алыш уруксат кылгандай болду.

Атам алыш келгендерин түрмөчүлөргө берип, чаначтары бошогончо атынын жанында турду. Тамактанып бүтүшкөндөн кийин Исаев атамдын жанына басып келип: «Убактылуу бактысыздыкка кабылгандар сизди алkap жатышат» – деди. Анан сөзүн уланта: «Кудай Таалам адамдардын бардыгына сиздикиндей пейил, боорукерликти ыйгарса. Бала-чакаңыздын убайын көрүнүз» – деп атамдын колун кысканда, анын бакырайган көздөрүнө жаштолуп кетти...

Жакшылыкты бейтааныш бирөөгө эмес ез кишисине да жасабагандар толуп жүрөт. Жогоруда аитылгандай мээримдүүлүктү адамгерчилиги өтө бийик адам гана жасай алат. Акын Туардын атасы ошондой адам эле.



## Дыйкан төрөлдү кырманда

Кырманга кызыл тоодой болуп үйүлүп, кырманчылар бака-шака.

Аңгыча: «Сүйүнчү! Сүйүнчү!» – деген үн чыкты.

– Болсун, болсун – дешип кырманчылар кулак түрүп калышты. Кырман башчысы (зав.ток), кош бойлуу Канипа Исаке кызы иште жүрүп, көз жарып эркек бала төрөптүр.

Ошо маалда кырманга атам келет. Ал кезде ал колхоздо бригадир болуп иштечү. Канипанын атасы Ысаке да жээнин алып кетүү үчүн араба менен келип калат.

Атам аны токtotуп алыш (экөө курбу эле) мындай дейт: кырманда баланын төрөлгөнү жакшы жышсаан. Ошондуктан адегенде кырмандагыларга жентек беришибиз керек, – дегенде кырмандагылар жандана түшүштү.

Ысаке ата кекечтенип сүйлөгөн киши эле, ал оозун таптап бирдеме айтайын дегенче атам сөзүн уланта: Оозунду таптабай коё тур. Сен айта турганды мен айтайын – деп жылмайды.

– Жаңы көз жарган ымыркайдын атасы Алтымыш Эдиге уулу Москөөдө чоң окууда окуп жүрөт. Сенин деле чама-чактың белгилүү. Ошондуктан мындай кылалы. Бул жердеги ашпозчу аялдар боорсок жасай беришсин. Сен барып байбичеңди алыш кел. Канипага каралашсын. Мен айыл жакка барып, бир жандык таап келейин...

Ошентип кырманда шаңдуу той өткөрүлүп, ымыркайдын атын атам Дыйкан деп койду.

Кырманчылар Канипага, анын жаңы көз ачкан Дыйканына жакшы каалоо-тилектерин аяган жок.



## Айылдык жигитке өтүк сатып бергени

Кадыржан деген айылдык жигиттин өтүгүнүн таманы түшүп калат. Дүкөнчүдөн карызга өтүк алалбай айласы кетип турганда атам кирип келет. Кадыржандын бозала болуп турганын көрүп бала-бакырасына кийим-кечек алайын деген акчасына ага өтүк сатып берет.

«Мен атам өлүп калган деп жүрсөм өлгөн эмес турбайбы. «Атаң өлсө да, атаңды көргөн өлбөсүн» деген сөз ушундайдан улам калган турбайбы» – деп атамды кучактап көзүн жашылданнат.

## Үйүбүзгө ууру киргенде

Биздин үйгө ууру кирип, таптаза кылыш тазалап кетет. Изилдесек өзүбүздүн эле жакын коңшубуз болуп чыгат. Анын үйүнөн биздин буюмтайымдарыбыз табылыш, бети ачылганына кара-бай, аны жоопко тартууга таптакыр каршы болгону эсимден кетпейт.

## Соттолуп жаткан адам жөнүндө

Атам сөзмөр киши эле. Тамашалуу сөздөрдү көп айтчу. Ошолордун бирөө эсимде калыптыр.

Сот процесси жүрүп жаткан болот. Карабоочу сүйлөгөн сайын айыпталуучунун чый-пыйы чыгып улам тура калыш актана баштайт. Судья: «Молчать» – деп олтургузуп коёт. Карабоочунун каралаганына чыдай албай улам эле тура калыш актансып кирсе, судья: «Молчать» – дей берет. Акыры терисинен чыгып кете жаздал: «Мен молчать кылсам, тиги мени былчыйтканы жатпайбы» – деп-тир соттолуп жаткан киши.



## Ээн оозду сабырдуулугу менен женгени

Жашоодо кээде ачууланып, ал тургай жакалаша кете турган учурлар кездешет эмеспи. Андай жагдайларды атам сабырдуулугу, анан сөзмөрлүгү менен жеңе турган.

Оозуна алы жетпеген Насыраалы деген чолок актив алагүү болуп алыш бир топ кишинин көзүнчө атама ачуу сөздөрдү тийгизип, ыпилас сөздөрдү айткандан да тартынбаптыр. Атам аны менен кысырандап уруша кетпестен жай гана: – Ой, Насыраалы, сенин атыңды атап, жөнүндү жөндөбөсөм, оозундан ушундай сөз чыкканчалык жаныңа эмне күч келди. Затыңа атың төп келгендей кылып «Насрал» деп ат койгон атаңа раҳмат дегенде баятан бери унчукпай олтургандар дуу күлүп жиберишет. Күпүлдөгөн неменин оозуна таш койгондой боло түшөт.

Ошондон кийин ал орус улутундагы адамдарга өзүнүн атын таасын айткандан тартынып калган.

## Кичинекей Тураг

Апам каза болгондо Тураг аябай эле кичинекей болгондуктан андан айрылганын туйган жок. Ар күнү кеч кирәэринде: «Апам тиякта караңгыда жалгыз коркот. Жүргүлө, барып алыш келели» – деп сөөгүбүздү зыркыратат.

Жамгыр жааган күндерүү: «Эмне учүн апамды мүрзөгө жалгыз калтырдыңар. Жаанда ал суу болуп калат» – деп кайгыдан арыла албай жүргөнүбүздө каңырыгыбызды тутетөт.

Ал менин этегиме эрмешип, жакама жармашып жанымдан чыкпайт.

Атам бир күнү бир жакка атчан кетип бараткан. Тураг аны көрүп, аталап аркасынан ээрчиپ



жөнөдү. Атама жолтоо болбосун, алып калайын деп мен аркасынан чуркап баратам.

Аңгыча атам анын аталаган үнүн угуп арт жатын карай кооп, менин Турадын аркасынан чуркап баратканымды көрүп (жетсө урат дедиби) атынын оозун буруп, камчы үстүнө камчы уруп уулун көздөй жөнөдү. Мен да тезирээк жетип, алып калайын деп алымдын жетишинче чуркап баратам. Жетээриме аз эле калганда атам аны илип кетти (атам мыкты улакчы болчу) да бараар жагын кайрай чапкан бойдан жөнөдү.

### Көлөчүмдү баткак бербей жатат

Бир жакка барайын десем Тураг болбой мени ээрчип алды. Айыл арасы белчеден баткак. Тураг басып келатып улам эле токтоп, баспай калат. «Ой, Туке, баспайсыңбы! – десем: «Эжеке, көлөчүмдү баткак бербей жатат», – деп күлдүрөт. Сүйрөлүшүп жатып бара турган жерибизге арандан зорго жеттик.

### Бул оокатыңарды урсанар да ичпейм

Биз барган үйдүн ээси (кожойкеси) итине жарма жасап жатыптыр. Сузгусу менен аралаштырып, аны чөптүн үстүнө коёт. Анан кайра казанды аралаштырат. Улам эле ошентет. Бир маалда ит келе калды эле: «Чык!» – деп аны сузгусу менен бир салды, анан аны менен кайра жармасын аралаштыра баштаганда Тураг мага шыбырап: – Эжеке, мынабу оокаттан мен ичпейм, сен деле ичпей эле кой» – дейт.

Аны угуп калган тиги аял ого бетер тамашалай: «Эмне үчүн ичпейсиңер. Мен мууну атайы силер үчүн жасап жатсам, – десе, оозун бекем басып алыштыр. «Жок. Урсанар да ичпейм муунцаңарды», – деп күлдүргөн балалык баёолугу менен.



## Көчө меники, өтпөгүлө

«Ысык» үйлөр салынаардан мурда эл ар кайсы кокту-колоттордо көчүп-конуп күн көрүп жүрүшкөн. Ошол жерлерди паалагандардын атынан улам «Бекмураттын коктусу», «Мырзатайдын жайыты» деп атап коюшкан (эл арасында кээде азыр деле ошентип айтышат).

Ал жерлер мал жайганга, кышкы сууктан аларды сактап калганга ыңтайлуу болгон. Тоо булактарына да жакын болчу.

Айрымдар айдоо аянтарына жакын жерге пааналап, кышкысын да ошо жерде калышчу. Ал жер «кыштоо» деп аталчу. («Кыштак» деген сөз ошондун калган болуу керек.) Кыштоодогулар да боз үйлөрдө жашап, суук тарта баштаганда керегелердин түбүн кургак чөп менен жылуулап алышчу. Алардын «центральное отопление» ошо болчу.

Биздин айылга жакын жерде Элебай аттуу адам жашаар эле. Анын боз үйүнүн жанында ийрейген «станок» турчу. Ал тоодогу жаш дарактардан кыйып келип «станогуна» салып ийип кереге, ууктарды жасачу. Айланадагы жападан жалгыз «үй куруу комбинаты» Элебайдын ошол өчайгөн, ийрибуйру станогу болчу. Айылдыктар боз үйдүн кереге, ууктарын ошонун «кичи ишканасына» жастып алышып, калган жабдууларын (кийиз жана башкаларын) өзүлөрү жасап «самоотделка» менен бутүрүп алышчу.

Отурукташшуу башталганда көчөлөр, кирпичтен тургузулган үйлөр салына баштады. Үй салуу ал кезде абдан татаал эле. Даляр кирпич жок болгондуктан кирпич ылайдан жасалчу.

Ылай жасоо аябагандай оор иш эле. Аң казылышып анын топурагына саман, топон салынып, суу куюлуп жылацайлактанып алыш төбелешет же ат менен бастырат. Үйдөгү балдардын улуусу мен

болгонумдан атка минип алып керели-кечке ылай табелетчүмүн. Чарчаганымда түшүп алыш ары-бери жетелээр элем. Ошентип жүрүп салдырткан үйүбүз ошо кездеги тамдардын көркүүсү да, батымдуусу да болду. Ал азыр деле көркүнөн анчалык кете элек. Тураг ошол үйде төрөлгөн. Ал уч-төрт жаш-ка чыгып калган кезинде үйдүн жанынан өткөн жолду эмнегедир «менин жолум» деп келчү. «Бул жол менен өтпөгүлө. Тәэтиги жактагы жолдон өткүлө» дээр эле. Айылдықтар апамдын арбагын сыйлай Турагдын айтканына көнүшчү, көнбөгөн-дөрдү «таш жаадырып сыйлаган».

Көңүлүнө жаккандарды Туар өзүнүн «тамож-  
нясынан» жөн эле өткөрүп жиберчү.

Турадын «таш жамғырына» нечен жолу кабыл-  
ган Ашымалы Сыдыков (азыркы кезде Кара-Бал-  
та шаарында жашайт) акындын ошо кезин сүй-  
мөнчүлүк менен мындаи деп эскерет:

Эстеймин туулган жериң  
Сары-Булакты  
Аралап бетегени,  
ат кулакты.  
Жайлоодо тандап жаңы  
күлүк минип,  
Тартчу элең такыр бербей  
сен улакты.

Көчөдөн кәэде өткөрбөй  
уруп, согуп,  
«Койгун» деп айткан сайын  
сен көшөрүп.  
Айтканыңды аткартчу элең  
билгениндей,  
Айласыз жүрөөр әлек  
биз көтөрүп.



Кээде мен жоруктарың  
эстей калам,  
Ошондо нак Туардын  
өзүн табам.  
Дайым токтоо, бирок  
жини келсе,  
Көк эле, кежир эле  
тил албаган.

Тагдырдын жазуусуна таң калса болот, бир кезде Туар: «Бул менин көчөм», – деп келчү Сары-Булак айылынын борбордук көчөсү азыр «Туар Кожомбердиев көчөсү» деп аталат.

\* \* \*

Апабыздын көзү өткөндөн кийин атам: «Туарамын жалгыз. Ага жолдош болуп, атын токуп бере турган уул төрөп бере турган аял алам», – деп жүрдү.

### Катын тапкычтар кулак тундурат

Апабыздан айрылганыбызга кабыргабыз кайышып, оокат кыла албай жүргөнүбүздө катын тапкычтар канды кайнатты. Айылдарда ошондой эмеспи – аялы өлгөн кишиге катын таап бергичтер иттин капиталынан болуп кетишет. Алардын «кызматы» апасынан жаңы эле айрылган бала-бакырасы учун оор болгону менен жумуштары жок.

Айласыздан аны да башыбыздан өткөрдүк. Баскан-тургандын баары эле эшиктен кирип саламдашаары менен эле: «Ой, баягы баланчанын балдызынын башы бош. Мыкты киши, – десе башкасы: – Сага түкүнчөнүн карындашынан ылайыктуусу жок», – дейт. «Тиги айылдагы бастанын карындашын билесиң го. Колунан көөрү төгүлгөн неме» – деп бирөө чыкса: – Жок, тиги... эмечи, төрөбөгөн аял, балдарыңа тәэк болгонго ошол ылайыктуу».



Ушундай сунуштар менен күнүгө кәэде төрт-беш киши келет. Ар кимиси өзү сунуш кылган ургаачыны көкөлөтө мактайт. Алардын айтымында деги эле жаман аял жок экен. Кулак тунат.

### Атама аял тандаганым

Баарынан кыйыны мен учун бул болду – эмне үчүндүр атам аял алуу маселесин мени менен кеңешип чечкиси келди. Ар кимдин айткандарын барып көрүп кел деп суранат да, атты токуп даярдап берет. Анын көңүлүн кыя албай бараарын барып, кайра келатканда жолду карай көз жашымды көлдөтүп келем. Ошентип бир нече адреске жумшады. Бир күнү Жаркынай жеңем (каскадер Үсөн Кудайбергеновдун апасы) экөөбүз азыркы энебиздин үйүнө бардык. Ал экөөбүзгө төң жагып калды – өңү-түсү, көрүнүшү апама окшошуп кетет экен. Баскан-турганы да оор басырыктуу.

Мындайынча алганда бала-бакыралуу үйгө чоочун аялдын келип батып кетиши онай болбойт. Кәэде алардын ортосунда келишпестик келип чыгат.

Бизде андай болгон жок. Жаңы энебиз жоош, момун, үнү, сөзү жок киши болуп чыкты. Турадын тентекчилигин көтөрө билди. «Кичинекей эмеспи, чоңойгондо коёт», – деп ага тилин тийгизген жок. Кийин ал тогуз бала төрөдү. Тураг аны өз апасындай сыйлап, төрөгөн уул-кыздарын өз бир тууганындай көрүп кетти.

Эркин менен Тураг аны «апа» деп, Құлумкан экөөбүз жеңе деп калдык.

Ал кезде атам колхоздун жылкысын бакчу. Жайкысын Суусамыр жайлоосун жайлап, кышкысын Саргоо деген кыштоодо кыштап чыгышат.

Кичинекей Тураг да алар менен кошо жылкынын арасында. Ошондон уламбы, кийин чоңойгондо да: «Ат менин айыкпас оорум», – деп келчү.



«Ат чапканды үйрөнгөм, жалган айтсам бешиктен», – деп жазганын окубаган адам аз чыгаар.

Жайлоонун керемети кичинекей бала эмес, соң кишини да арбап алат әмеспи. Кичинекей кезинен жайлоодо өскөн балага ал жердеги көрүнүштөрдүн бардыгы сыйкырдуу жомоктогудай көрүнөт.

Аскалардын жаңырганы, алардын «көктү (асманды) тиреп турганы» таң калтырат. Түнкүсүн ай ошол аскалардын арасынан эле чыга калат, жылдыздар болсо укуруктуун учу жете турган эле жerde тургансыйт. Эртең менен турганда асканын чокусунан чыга калган күн менен «сүзүшүп калганын» эскерет кийин. Булуттар жылганда ар турдуу жаныбарларга окшогонуна таң калуусу кийин балдар үчүн кызықтуу ырга айланат.

Бир конуштан башка конушка көчүп баратканда дарыянын суусу аттын жалынан, төөнүн үстүнөн жаба бергенде журөгу оозуна капиталат. Бороончапкын боз үйдү конторуп салып, азыр эле үйдүн ичинде олтурган жеринен ачык асмандын астында калганы сонун көрүнөт.

Айғырлардын алышканына таң калат. Өзү жакшы көргөнүнө жан тартып, ал жеңилип баратса кейийт. (Кийин ошону дүйнөлүк адабиятта жок шедеврге айландырып жазды. «Чалкашقا»)

Дарыяларда жайнаган балыктардан досу Байсал экөө майкесин чече коюп, тосуп эле толтуруп алышат. Кечке жуук агаларынын жомокторун угуп олтуруп караңгыда конулдан чыга калчу желмогуздардан коркups эшикке чыга албай калат.

Жайлоодо түнкүсүн суук болгондуктан жатаарда балдар «мешке» кирип кетишет. Ата-энелери жуурканды оттун үстүнө бир аз кармал туруп жылытып, кыдыракейинен жерде жаткан балдардын үстүнө жаба койгонун «мешка» (печка) деп келишет.

Ошентип Тураг кичинекей кезинен тартып жайлоонун кереметине арбалып, сансыз гүлдөрдүн



көркүнө суктанып, зоокалардын бийиктигине таң калып, малчылардын турмушуна кайнап өсөт. Ошондон улам кийин анын ырларында жайллоонун гулдөрүнүн аңкыгын илеби келип, алардын көз жоосун алган көрүнүшү, чөптөрүнүн желге ыргалып жайкалганына чейин көз алдыбызга тартылат.

Тураг мектепке барып окуй турган убакыт жақындағанда атам дайыма минип журчұ карагер бәэсін токуп, ага эки тоң чанач кымыз артып, Тураг менен андан бир аз улуураак қызы Эркинді алып айылды карай жол тартты. Тамынын жанына түшүп жатканда коншусу Сууракан басып келип:

– Коке, кандай жакшы жатасыңарбы? Мал-жан аманбы? – деп учурашты.

– Аманчылык. Өзүндүн бала-чакаң аманбы? – деди атам.

– Кудайга шүгүр. Балдарыңды окууга алып келдинбі? – деп барып алардын бетинен өпту.

– Ооба. Үйдөн чыга элек Тураг бизди аябай сатынаар. Буларга көз кырыңды сала жүр.

– Өмүр бою өзүңдер менен ирегелеш болуп бул экөө деле биздин өзүбүздүн балдарыбыздай эле болуп калышпадыбы. Булардын апасы бейиши болгур, Гүлнардын жакшылыгын көп көрдүм эле. Ошону кантип унутайын. Эми анын балдарына көз салбасам арбагы ыраазы болбос. Кам санаба, – деп бапылдады ал.

– Ошент, бай болгур. Үйүндөн идиш алыш кел. Биртике кымыз куюп берейин, – дегенде ал барып үйүнөн идиш алыш келип калды.

Атам чаначтын оозун чечип, анын идишин толтуруп берип, кайра байладап үйгө киргизип койду да, балдарына ун, талкан дайындал берүү үчүн колхоздун кенсесин карай бастырды.

Көптөн бери айылды аралай элек болгондуктан айыл арасы сүйкүмдүү көрүнүп, көчөнүн эки тарабындагы үйлөргө көңүл бура, ар кайсы жерден көрүнгөн караандарга көз чаптырып баратты.



«Эки чанач, бир козу, эр жигиттин жолдошу» дегендей убараачылыгына карабай ала жүрсөн, канча кишинин көңүлүн аласың. Айылдыктар да кызык немелер: жылкычылардан кымыз үмтөтүшөт. Бирок өзүлөрү жылкы баккандан жаа бою качышат, – деп ойлоп баратты ичинен.

Контордо колхоз башчыларынын эч кимиси жок эле. Алар келгиче карындашымдыкына барып учурашып келейин деп, айылдын аягындагы карындашы Бүбүкөнүкүн көздөй бастырды. Аныкына түшүп, учурашып:

– Бу балдардын окуусу башталып калбадыбы. Эркин менен Туарды окууга алыш келдим. Карапаша жүр. Бир аз эт ала келдим. Ун, талкандарын дайындал берип кетем. Кичинекей немелер оокаттарын бышырып иче алышаарына деле көзүм жетпейт. Айла жок. Сеникине калтырайын десем өзүнөрдүн бала-бакыраңар аз эмес. Алардан колуң бошбосо да ара-чолодо кичинекейлерге көз кырыңды сала жүр. Алардын апасы жеңең Гүлнар сени өз кызындай багып чоңойтту эле. Арбагын унуппа, – деп ала келген кымызын калтырып, чайга күтпөстөн нан ооз тийип алыш, кайра конторду каратай бастырды.

Контордун жанына келип түшүп, бәэсин байлан жатканда:

- Ассалому алейкум, – деген үн чыкты.
- Алейкума салам, – деп жооп кайтарып коюп бәэсин байлай берди. Анан башын көтөре:
- Аа, сиз белеңиз, молдоке, – деди мектептин директорун тааный коюп.
- Балдарыңызды окууга алыш келгенсиз го, Коке?
- Ооба. Алыш келәэрин алыш келип, эми эрбейген эки баланы кантип калтырып кетээrimди билбей турам. Айла жок. Малчынын жашоосу бир болбогон оокат турбайбы. Малга карап бала-чаканды да жакшылап окута албайсың. Ушу силер



бизге окшогон малчылардын балдарына жатакана уюштуруп, тыйын-тыптырына тамак берип турсаңар биздин көңүлүбүз да бир жаңсыл болбос беле. Эми калтырып кетсем кабыргасы катарда элек балдардын күнү эмне болот, – деп кейиди.

– Буюрса андай турмушка жетишип калаарбыз. Балдарга болсо көз салып турабыз. Бир четинен балдар ата-энесинен алышыраак болсо тыңыраак, чыйрак болушат чала уюган айрандай болбой.

– Аныңыз да туура. Бирок балтыр эти катып, кагылып-согулганча чайырлары чыгып калат го.

– Ошентсе да энесинин этегин кармап өскөн балдарга караганда өз бет алдынча өскөн балдар бышык келишет. Айырмасы жанагы тактанын астына өскөн чөптөр менен талаада өскөн чөптөрдөй болот, сарсаная болбоңуз Кожоке, уулунцуздун жүнү тириүү. Буюрса чоңойгондо өзүңүздү кубанта турган адам болооруна ишенем, – деди мектептин директору.

– Айтканыңыз келсин, молдоке, – деди атам бети ажарлана.

Көңүлү бир аз жайлантсаныгандынан улам (айылдыктар менен көптөн бери баарлашпагандынан) чечилип сөзүн улантты – силер, мугалимдер, ойлойсуңар жылкычылардың эле жыргал – жүргөн жеңи жайлоо, ичкени кымыз, жегени эт, таза аба. Биз болсок мугалимдердикى жыргал деп ойлайбуз: жылуу, жарық мектепте балдарды окутуп коюп, жалийнеге (зарплатага) тунуп, шеринеде гана сайрандал жүрүшөт деп.

Малчынын жайын өзүңүз жакшы билесиз – жайкысын ысыкка күйсө, кышкысын суукка тоңот. Эмгек акы деген болбайт. Табилге эч нерсе тийбайт. Майрам, отпуска деген менен жумушбуз жок. Нөшөрлөгөн жаандарда алма-чөлмө суу болуп шөмтүрөп, кыштын ызыгаарында мурутута муз тоңуп, таштай муздак үйүңө келип чай кайнатып иче албай кыйналасын. Кышында кардын астын-



да түнөп чыкканыбызчы. Кыскасы, өмүр бою фронттун шартындағыдай шартта жашап иштейбиз. Адам баласы баарына көнөт экен... Туура айтып жатамбы, молдоке? – деп карады мектептин директору тарапты эмне дээр экен дегенсип.

– Жүйөлүү сөз, – деди ал алардын оор турмушун көз алдына элестетип жатып. Анан ойлоно: – Коке, мен сиз менен бир нерсе жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле – деп сырдуу карады атамды.

– «Ар ким өзүнүн оорусун айтат» дегендей мектебиизге жаңы мугалим келди. Токтоо, бала-чакалуу киши экен. Аялды да дурус неме көрүндү. Улутуу казак экен. Убактылуу мектептин бир бөлмесүнө киргизип койдум эле – дегенде атам анын сөзүн белө:

– Казак болсо өзүбүздүн тууганыбыз турбайбы...  
– деди да директордун айтып жатканынын аягын уга электе анын сөзүн бөлгөнүнө ыңтайсыздана – көпкө баарлабай кетип эле калбаса, – деди анын түйшүгүнө түшүнүп жатканын билгизе.

– Кеп ошондо – деди ал. Сөзүн уланта, мугалимдер көп эле келет. Анан жашоо-шартыбызды көрүп, атынын башын кайра тартат.

Ошентип балдарыбыз билим алуудан өксүп калып жүрүштөт. Бул киши билимдүү, тажрыйбалуу мугалим экен. Колдон чыгарбасак дегенде эки көзүм төрт болуп турат. Бирок окуу башталганды бала-чакалуу кишини каякка алыш бараарымды билбей башым катып турат, – деди.

Атам ичинен: «Асмандан тилегеним жерден та-былып» дегендей бир четинен сообу тийсе, экинчи жагынан үйдө аттуу-баштуу кишилер балдарга караан-жороон болуп көз салып турса, ага эмне жетсин деп ойлоно:

– Анан менин тамымды сураганы турасыз го, молдоке, – деп жылуу жылмайды.

– Ошону айтканы оозумду таптап турдум эле, Коке! – деп күлүмсүрөдү.



– Силер кыйналып турсаңар, мен бош турган тамымды аямақ белем. Аркы кенен-чонон жагына киргизе бер. Балдарга кичине бөлмөсү эле жетет, дәэри менен директор атам менен кош колдоп коштошуп кетип баратып: «Адамдардын баарынын түшүнүгү, мәэрмандыгы ушу кишиникиндей болсо. Басып жүргөндөрдүн баары эле кишидей көрүнгөнү менен араларында адамдар аз», – деп ойлоп баратты.

Атам ага кайрылып: «Үй жакка барып кымыз ооз тийип кетициз» – деп айттайын дегенче директор кубанган бойдон ар кайсы жерден бир аттап бир топ узап кеткен эле.

\* \* \*

...Эркин менен Тураг ээн тамда жалгыз калышты, өз күндөрүн көрүүнүн аракетин жасап. Айыл арасы түнкүсүн көзгө сайса көрүнгүс караңты. Туз, ширеңке да ойойлук менен табылбайт. Чай кайна-таарында эшикке чыгып эки жакты карап – кайсы үйдөн түтүн чыкса ошол үйдөн барып «чок» алып келип от жагып кайнатышат. Сууну да алыс-кы алыштан чакалап ташышат. Отун термей да бар. Мунун баары эрбейген кичинекей балдар үчүн эбегейсиз оор жүк болду.

### Сууракан апанын дүмбүлдерү

Балдарга жан тартып, боору ооруп каралашкан эле коңшу тамда жашаган Сууракан апа болчу. Жетим-жесирликтин, жокчулуктун кордугун көп тартса да, кабагым-кашым деп койчу эмес. Пейилинин көндиги чексиз эле. Берешендигин айтпа. Ичинде карасы жок, анык коммунизмдин кишиси эле. Бирөөнүн жакшылыгын эч унутчу эмес. Апам тириү кезинде ага дайыма каралашканын эсинен чыгарбай андан калган жетимдер – Эркин менен Турага өз балдарында кам көрүп жүрдү. Алар



да аны өз энесиндей көрүшөт. Сууракан апанын болгон байлыгы эле коросундагы жүгөрүсү. Сотолор дүмбүл болуп жетилгендөн тартыш тезекти чоң калап, анын чогуна дүмбүлдөрдү кыпкызыл кыллып бышырып, балдардын курсактарын бөксөртпейт.

Талаадан машак терип келип, буудай кууруп берип тойгузат. Очокту тегеректеп олтурган балдардын беттери албырып, ыргып чыккан чоктор аларага жармашып ызы-чуу кылганы Сууракан апага керемет музыкадай угулуп, ого бетер жайдарыланаат. Дүмбүлдөн карала-торала болгон беттерин (бирин бири) көрүп күлкүлөрү ого бетер аба жарат.

Тураг бети-башын да жакшылап жуубайт, бир онбогур аны коркутуп: «Көп жуунсаң момундай болуп каласың» – деп кишинин баш сөөгүнүн (чепретин) сүрөтүн көрсөтүп коюптур. Ошондон улам ал суудан желмогуздай коркуп калган.

Сууракан апанын запасы азая баштаганда, курсагын тойгузуш үчүн Эркин менен Тураг жакын жерде жашаган таэнесиникине жөнөштөт. Таэнеси балдарды кучак жайып тосуп, тойгузуп, сууга түшүрүп, тырмактарын алышп, кийим-кечектеринин кеткен жерлерин жамап-жазгап, батинкесине ей-көлгөн бутун бака жалбырак менен таңып, нанпанын, май-сайын колдоруна карматып жөнөтөт. Анда алар бир топ байып қалгансышат.

Түн киргенде кичинекей балдар бөлмөнүн бир бурчуна ыкталышып жата кетишет. Бирок корккондорунаң далайга чейин уктай алышпайт. Кичинекей Тураг эжеси Эркинден апасы жөнүндө сурай берет:

– Апам жөнүндө айтып берсең, эжеke. Апам кандай эле?

– Апам чап жаак, мурду кырдач, кызыл жүздүү, токтоо, боорукер, акылдуу болчу. Құлдүрүп сүйлөчү.

– Мурду кырдач деген кандай болот?



- Мындај жалпак әмес. Мурдуунун үстү сызгыч менен сыйзып койгондой.
- Чап жаак дегенчи?
- Мындај, бети тегерек, анан болтогай әмес, сүйрүрөөк.
- Токтоо дегенчи?
- Токтоо дегенби?
- И-и-и.
- Мындај, урушчаак әмес деген да. Биз канчалык ачуусун келтирип тентектик кылсак да бизге үнүн катуу чыгарып урушчу әмес.
- Эжеке, апам жаш беле?
- Ооба.
- Сулуу беле?
- Ооба, сулуу болчу.
- Чыракты өчүрбөчү, эжеке. Коркуп жатам, – деп калчылдайт.
- Өчүрбөйм. Коркпо. Жанында мен жатпайынбы. Аңгыча шамал зуулдап, жаан терезеге чаба жаап, айнекти ургулаганда алардын жүрөктөрү ого бетер дүкүлдөп катуураак сого баштайт.
- Апам бар болсо экөөбүздү караңғы тамга жалгыз калтыrbайт эле ээ, эжеке?
- И-и-и.
- Эжеке, жаанда, караңғыда апам тиякта кантип коркпой жалгыз жатат?
- Укта, уктай гой.
- Үйлагым келип жатат, эжеке, – деп Турар эчкирип ыйлап жиберди. Эркин кошо шолоктойт. Экөө кучакташып алыш далайга чейин ыйлап жатып уктап калышат. Эртеси эртең менен аларды ойготуп, тамак берип мектепке жөнөткөн киши жок болчу.

Тамыбызда батирде турган мугалим Агзам кээде алардын тетраддарын карап чыгып айтып, көрсөтүп түшүндүрүп берет.

Оюнкараак Турар «экилерин» Агзам агайынан жашырып, тапшырма берген жок деп калпты шы-



пыртып, балдар менен ойноп жүрүп караңғы киргендे келет. Дайыма апасын эстеп, аны ар кимге оқшоштуруп азыр әле кирип келчүдөй сезет. Энесине болгон кусалығынан кийин, анын төмөнкү саптары жаралат:

*Мәэrimине суусаганда апанын,  
Жытын искең жамынамын чапанын...*

Күндөр өтүп жатты...

### Аракты алгачкы жолу татканы

Мурда таэнесиникине Туар дайыма эжекеси Эркин менен бирге барчу. Бул жолу кандайдыр бир себеп менен Эркин барабай калып, өзү жалғыз кетти. Таэнеси аны жайдары тосуп алды да, Эркин эмнеге келбей калганын сурады. Анан Туарга оокат берип жатып:

— Сени келдиби деп коңшунун уулу Ракым эртеден бери эки жолу келип кетти, — деди.

Ракым Туар менен жашташ. Экөө ынтымактуу. Көйнөгүнүн топчуларын да ошол Ракымга уттуруп жиберген.

Бул жолу экөө жолугушуп, бир нерсе сатып алуу үчүн ээрчишип дүкөндү карай жөнөштү.

Кайсы бир майрам болуп жаткан эле. Дүкөндүн айланасында әл көп. Ичип алышкан эргулдар күүлдөшүп, ар кайсы жерден ыр, күлкү угулат.

Адегенде кимиси айтканы белгисиз, бирок «Жаман адат жугуштуу» дегендей балдар ачуунун даамын татып көргүлөрү келди. Дүкөнгө эмне алганы келгенин да унутуп калышты. Чөнтөк-баштарын аңтарып жатып, бир аз акча чогултушту. Бирок дүкөнчү урушат го деп чочулап, ыңтайсыздана тапкандарын сатуучуга сунуп, арак берүүсүн суранышты. Ал балдардын кичинекей экенине карабай (алар



4-класста окушчу) аларды уяткарып койгондун ордуна айткан «товарын» (аракты) колдоруна кармата салды. (Акчалары арактын баасына жеткен окшойт.) Бир чакушка аракты коюндарына ката, элеңдеп эки жагын карана үйдү карай жөнөшту.

– Эми муну кантип ичебиз? – деп сурады Ракым.

– Чоң кишилерче, – деп койду Туар.

– Ал кандай?

– Арак ичкен кишилер туздан жалап коюшат.

Сен үйүңө барып кичине чыны, биртике туз алыш кел. Эч кимге көргөзбө:

– Жарайт, – деп үйүнө чуркап барып, Туардын «тапшырмасын» дароо аткарып кайра келди да:

– Каерге барып ичебиз? – деп сурады.

– Сарайга. Азыр анын ичи бош. Анын үстүнө бизди ал жерден эч ким көрбөйт, – деп сунуштады Туар.

Сарайдын ичине жайланишып, жаныдан эле бөтөлкөнү ачып жатышканда, жанынан өзүлөрү курактуу эки кыз өтүп баратканын көрүп, балдардын бирөө:

– Келгиле, арак ичесиңерби, кыздар? – деп сурады.

– Ооба сага, чоң апама айтам, – деди алардын бирөө.

– Айтсаң көрөсүң, – деп Туар ага муштумун көрсөтүп койду.

Кыздар эбелектей болуп, безип жөнөшту.

Балдар арактан куюп ичип, туздан чымчып ооздоруна салып коюп олтурушту. Бир аздан соң алар темтеңдеп ордуларынан тура албай, жыгылып жатып калышты.

Ал кезде таэнэ балдарды издебеген жери калбай чарчап, чочулай да баштады.

Алиги кыздардын бирөө айгак болуп:

– Чоң апа! Аларың сарайга жашынып алыш, арак ичип жатышат, – деди.



– Эмне дейт?! Тантырабачы, – деп чочуп кетти ал. Аナン сөзүн уланта, ошо кичинекей балдар кантип арак ичсин, – деп кыздын сөзүнө ишенбей сарайды көздөй басты.

– Чын эле, тоң апа, – деп кыз өз сөзүн бекемдей, кемпирге жанаша басып, сөзүн уланта: – Жана Жамал экөөбүз силердин сарайыңардын жанынан өтүп баратсак: «Келгиле, кыздар, арак ичесинерби?» – дешти. Тоң апама айтам десем, Туар мага муштумун көргөздү. Аナン биз коркуп качып кеттик, – деп шакылдап баратты. Алар сарайга жакындағанда кыз артын карай качып жөнөдү.

Таэне уккан кулагына ишенбей келатты эле, эми сарайдын каалгасын ачаары менен көргөн көзүнө ишенбеди. Эки кичинекей бала эки жерде эс-учун билбей мас болуп, кусуп жатышат. Кебетелери кеткен.

Ошентсе да балдарды аман-эсен көргөнүнө жүрөгү ылдыйлай:

– Тоң кишилердей болуп арак ичкениңерден айланайын, – деп алардын оозу-баштарын аарчып жүрөт.

\* \* \*

Кичинекей сиңдим менен Туар әкөөнүн кыйналып жүргөнүн билсем да колума ала албадым. Өзүбүз жашаялмет болуп, боорубузду көтөре элекпиз. Анын устүнө жолдошумдун ата-энеси, анын үч бир тууганы, менин ата-әнем, бала-бакыралары менен баары биздин колубузду карашат.

Ошентип, кайыштай тоюолуп кыйналып жүргөнүбүзгө карабай төртүнчү классты бүткөндөн кийин Туарды колума алыш алдым. Ал шаардагы кыргыз мектебинде окуп калды.

Бир жолдошу атама жолугуп:

- Коке! Бу уулук Туар көрүнбөй калды го.
- Бишкекте, окуп жатат.



- Деги кандай жүрөт?
  - Анын жолу болсун. Тентек. Сабагынан да жакшы окубаса керек.
  - О, анда ал мени тарткан турбайбы. Мени тарта са бир киши болот, – деп коёт.
- Көрсө, ал өзү колхоздо музоо кайтарчу экен.

\* \* \*

Жайлоонун кеңдигинде өскөн Тураг шаарда өзүн капаста камалган тарапчыдай сезэр эле. Отурсатурса да ой-санаасы бүт бойдон кичинекей бир туугандарында болгону, аларды жанындай жакшы көргөну бул саптарынан көрунөт:

*Азыр мен алыстамын, ыраактамын,  
Апамдар жаккан чыгаар чырактарын.  
Кучактап баарыңарды өткүм келет  
Кулундарым,  
бөжөктөрүм,  
ынактарым.*

(«Алыстамын»)

Жайкы каникулду чыдамсыздық менен күтөт. Ал башталаары менен базарлыгын түйүнчөгүнө түйүп алыш, Суусамырды карай зымырайт. Бараары менен кийинки энесинен төрөлгөн тогуз иникарындаштарын басып жыгылат. Жогоруда айтканымдай алар менен жатындаштардан да жакын эле. Ошондон улам алардын энеси да балдары тентектик кылганда: «Сениби! Шашпа! Карап тур! Байкең келгенде айтып өлтүртөм!» – деп «өкүмдүн» чыгарылышын, анын аткарылышын Тураг келгенге калтырат.

Балага жакын Тураг аларга өмөчөгүн үзүп, жылуу-жумшак мамиле кылыш, алардын ичи-койнуна кирет. Алар да байкесин ата-энесинен жакыныраак көрүшчү.



## Тооктун жөжөлөрүндөй...

Бир окуяны Турсун апа айтып берди эле. (Ал киши атамдар менен жайлоодо дайыма биргэ болушчу.)

...Бир күнү Турар бир нерсеге таарынып шаарга кетем деп, кол чемоданын алып жөнөй баштаса ини-карындаштарынын баары: «Биз да сени менен кошо кетебиз» – деп ээрчип жөнөшөт тооктун жөжөлөрүндөй болуп. Эң кичинекейинин башы чөптөн көрүнбөйт. Апасы Казыке аркаларынан чуркай: «Токтогула, токтогула!» – деп кыйкырса, кылчайып да коюшпайт. Анан ал жетип, Туарды мойнунаң кучактап, өпкүлөп, жалынып-жалбарып жатып таарынычын жазып кайра үйүнө апкелет. Кичинекейлери да көз жашын сүртүп алып, кошо кайтышат. Бөбөктөрүнүн байкесин өз апасынан да жакшы көргөндөрүнө ичим ысып, көзүмө жаш алгам деди эле, бейиши болгур.

## Күйөө бала болгусу келбей...

Жайлоого барып келгенде беттери тамылжып, кийимдерине чейин кымыз жыттанып, көңүлү көтөрүңкү келет. Бою өсүп, күчкө толо баштаганы да байкалат. Бир жылды келгенинде кабагы салыңкы көрүнгөнүнөн улам:

– Кандай, атамдар жакшы жатышбы? Балачакалары аманбы? Тынччылыкпыш? – деп сурадым, акыркы суроомо толугураак жооп алгым келип.

– Жакшы эле. Тынччылык, – деди. Бир аз ойлонуп туруп, ушу Нураалы деген киши жанымда жаман батып жүрөт. Ээн жерде жолукса... өлтүрсөмбү деп да ойлойм, – деп ачууланды.

– Ой, айланайын, ал кайсы Нураалы, жанагы эле кой кайтарып, жайлоого атамдар менен биргэ чыгып жургөн эле Нураалыбы?

– Ооба, ошол.



– Ал эмне деп сенин жаныңда батырат?

– Дайыма эле әлдин көзүнчө «күйөө бала, күйөө бала» деп уялтып, жанымды күйгүзөт. Анан андан ары: «Кызыымды качан аласың?» – деп ачуума тиип, теримден чыгарат да жүрөт.

– Ошол әлеби? Анда сен эмне деп жооп берип жүрөсүң? – деп күлүмсүрөдүм.

– Унчукпайм. Уялып эшикке чыга качам. Ичимден өлгөнчө жаман көрөм. Караанын алыстан көргөндө эле ичимден сөгөм.

– А сен андай кылба. Мен сага айтып берейин.

– И-и?

– Кымызга кызыган кишилер, бирдемелерди айтып тамаша кылгылары келет да. Ал сенин чычалаарыңды билип, бир чети әркелетип ошентип айтып атат. Болбосо эмне кыздарынан кутула албай жүрүптүрбү. Андан көрөкчө сен эми жайлогоо барганыңда мындай кыл.

– И-и?

– Ал адединче баягыдай эле сени тамашалап кирет. Сен анын сөздөрүнө чычалаба, «күйөө бала болосуңбу?» десе «болом» де. «Кызыымды качан аласың?» – десе: «Качан болсо деле мейли» – де. «Экөөнү тең аласыңбы?» – десе: «Мейли» – де. Болду кутуласың да каласың. Андан кийин ал сага такыр унчукпай калат.

Кийинки жылы ал жайлодон көңүлдүү келип:

– Эжеке, сенин айткандарыңды айтсам эле Нураалы мага такыр унчукпай калды.

Сен ушу жерде туруп эле анын унчукпай калаарын кантип билдиң? – деп жылмайды балалыгынан.

\* \* \*

Жогорку класстарда окуп калган кезинде Тураг айылдагы чоңураак ини-карындаштарын шаарга алыш келип окутсам деп ойлоп жүрүптүр. Ал жөнүндө бир күнү:



– Эжеке, Эркебүбү, Кудайберген, Гүлжан үчөөнү шаарга алып келип, мектеп-интернатка өткөрсөм деп жүрөм. Сиз кандай дейсиз? – деп сурады.

– Айылдагы мектепте эле окуй беришпейби, – дедим.

– Эжеке, ал менин өз башымдан өтпөдүбү. Атамдар айылда турса бир жөн. Ата-энелери мал менен ары-бери көчүп жүрүшкөн малчылардын мектептеги балдары кароосуз болуп, ар кимдин колун карап, кор болуп калышат экен. Аларды бул жерге окутсам – деди оюн уланта, жатаканада жатышат, маалы менен тамак ичишет, тарбиячы-мугалимдер такай карап турушат. Өзүбүздүн көз салып турганыбызга да жакшы. Атам, апамдардын көңүлү да тынч болот, – деди.

Турадын жүйөлүү сөздөрүн угуп олтуруп, ага акыл кирип келатканына кубана:

– Мейлиң, – дедим анын оюн туура көрүп.

Көп өтпөй Тураг ини-карындаштарын алып келип, мектеп-интернатка өткөрдү. Бир күнү айылдаштардын бирөө сурап калат атамдан.

– Коке, бу Эркебүбү деген кызың кайда окуйт?

– Бишкекте интерната.

– Кудайберген уулунчу?

– Ал дагы ошол жерде.

– Гүлжан деген кичүү кызың да ошо жактабы?

– Ооба.

– Эми анча болду, Коке, байбиченди деле интернатка өткөрүп жиберсеңчи – дейт.

Атам оозун таптап жолдошуна жооп кайтара-йын дегенчө, алиги киши:

– Тамашалаганыма таарынба. Бактылуу экенсин, Коке. Өзүң малдын артынан көчүп-конуп жүргөнүң менен балдарыңдын баарын шаарга окутуп, акылдуулук кылыштырсың. Аларга улуу кызың Уулча менен Тураг экөө көз салып турушат го. Болбосо кичинекей балдар ата-энелеринен бөлөк турup, шаарга чыдай алышмак әмес, – деди.



Алардын интернатта окугандарына акча төлөп туруу, жок-житиктерине каралашкан менин мойнума түшкөн кошумча жүк болду.

### Университеттин босогосун аттаганы

Орто мектепти бүткөндөн кийин аны ыр дүйнөсүнө ыктап жүргөнүн эске алыш, Улуттук университеттин филология факультетине кириүгө сунуш кылдым. Анын үстүнө өзүм да ошол факультетте иштеп жүргөнүмдөн токтоло элек баланын окуусуна көз салып турганыма да ыңгайлуу эле.

Университетке өтүү учүн балдар дилбаян жазып жатышат. Мен кыйпычыктап экзамен алыш жаткан профессор Токтосун Акматовго кайрылдым: «Туарга көз-кырыңды салып көрчү, бир нерсе жазып жатабы же тим эле олтурабы».

Бир аздан кийин келип: «Эже, кабатыр болбондук. Инициз кара сөз менен эмес ыр менен жазып жатат», – деп таң калтырды.

Ого бетер чочулай баштадым. Бирок бекер эле чочулаптырмын. Туардын ыр менен жазган дилбаяны «эң мыкты» деген баага татып, өтүп кетти. Сөз дөөлөтүн багууга багыттап, ошондо мен абдан туура кылган экенмин.

### Студенттик кездеринен...

Бала-чакабыз менен жашап турган батирибиз өзүбүзгө тар болгонуна карабай бир бөлмөбүздү Туарга бошотуп бердик.

Ал күндүз университетте окууда, түнкүсүн бөлмөсүндө ыр жазып олтуруп кээде таң атырат. Ошо кезде бир газетада мындай деп жазылганы эсимдө: «Түн ичи. Караптагы. Жарыктарын өчүрүп, эл эчак жаткан кез. Бир гана терезенин жарыгы өчпөйт. Ал бөлмөдө акын Туар ыр токуп олтурат...»



Туардын бөлмөсүнө биз дагы, биздин балдарыбыз да бейчеки баш бакчу әмеспиз. Туардын жолдоштору гана келип, чыгармачылык менен алек болушчу. Акын Жоробек Султаналиев көп келчү. Рамис Рысколов, обончулар Калыйбек Тагаев, Мукан Рыскубеков, Үсөн Сыдыков, Асанкалый Керимбаев, Марат Акматов, Сардарбек Жумалиев, Э. Ибраимов, Шеркул Дүйшөналиев, Түгөлбай Казаков, Сүймөнкул Чокморов дагы башкалар.

Чоңоюп калган балдар тияк-биякка баргылары келет. Төнтүш кыздарынын төрөлгөн күнү болот дегендөй. Анан белек-бечкек алганга студенттердин чөнтөгүндө дайыма эле тыйын кайда. Ошондуктан биздин үйдөгү буюм-тайымдардын ыктууларын ороп-чулгап алыш жөнөшчү экен.

Бир жолу чоң стол жапкычка көздөрү түшөт.

– Кымбат буюм көрүнөт. Эжем урушуп жүрбөсүн, – дейт Туардын жолдошу Сыязбек.

– Урушпайт. Урушмак тургай билбей да калат, – дейт Туар.

– О, койчу. Үйүндөгү буюмдун жоголуп кеткенин кантип эле билбесин.

– Чочулаба. Билбайт. Үйдөн көрүнбөй калган буюмун дачада болсо керек деп жүрө берет, – дейт Туар. Ошентип стол жапкычты ороп алыш «кайфовать» эткени кетишпидир.

Кийин Туар аларды кошул-ташыл кылыш айтып күлдүрчү.

Чынында эле үйдөгү буюм-тайымдардын бирер-жарымдары жоголуп кеткенин баамдачу деле әмес экенмин.

Бир күнү Туар Сыязбек деген жолдошун айылга барып атамдан акча алыш кел, – деп жумшайт.

– О, койчу Туке, жакында эле барып алыш келбедим беле? – десе Туар:

– Ал түгөнүп калбадыбы.

– Эми барып эле Туар акча берсин дейт деп «балп» эттирсем, олдоксонураак болуп калат го.



— Сен антпе да.

— Аナン кандай кылайын?

— Силерге жардам берейин деп келдим – деп ба-раарың менен эле бирдеме-сирдемелерин кармала-шып кир. Аナン чайга олтурганда эле мени көкө-лөтө мактай башта. Ошентип аябай жибитип ту-руп, аナン барып акча жөнүндө кеп сал, – деп үйрө-төт.

— Сен айткандай кылдым, – дейт Сыязбек кай-ра келгенинде. Аナン жаңыдан эле сени мактай баштаганымда атам сөзүмдү бөлүп: «Ой, сен улам комдонуп коюп кайдагы жокту айтып, башты оорутпай туурасын айтчы, канча акча берип же-бирсин деди, – деп сүйлөтпөй койду десе, экөө тен аябай күлүшту.

Ошентип атам «элчинин» эсин оодарып туруп, айткан акчасын берип жөнөтүптур, – деп Туар кийин бул окуяны көбүртүп-жабыртып айтып кал-чу.

## Дачада

Чыгармачыл адамдар жаратылышка жанаша жүргөндө үзүрлүү әмгектенишет окшобойбу.

Ошондоң улам Жазуучулар союзунун чыгарма жаратылуучу өнөрканасы да тоонун түбүндө, бур-кан-шаркан түшкөн дарыянын боюна салынган чы-гаар.

Буйрук болуп, биздин ошол жерге жакын суу-нун боюна салынган дачабызды Туар «өз үйүм, өлөң төшөгүм» дегендөй ырахаттанып пайдалан-чу. Анын үстүнө дачабыз да атайлап эле чыгарма жаратыш үчүн жарагандай: суунун жээгинде мыктылап салынган эки кабат там. (Балкону ме-нен.) Суунун үстүндө болсо кооздоп салынган чар-пая. Анын айланасындагы гүлдөрдүн аңкыган жыты, түркүн күштардын сайраганы, шак ийилип турган мөмө бактар адамдын көңүлүн көкөлөтөт.



Ал жерге барган сайын бизди каалгалардагы (саландаған сансыз) күлпулар тосуп алышат. (Алар азыркы кездеги әлдин бир бөлүгүнүн аң-сезими-нин көрүнүшү десем туура болоор.) Күлпуларды ачыш үчүн Османаалы ачкыч салган баштыгында-гылларды төгүп, додо болгондордун арасынан улам бирден алыш ачканча: – Ушу каргыш тийген уурулар болбосо ушунча күлпунун эмне кереги бар эле, – деп кобурай берет. Аңгыча жаныбыздан өтүп бараткан дачанын кароолчусунан сурап калды: – Деги айылыңарда уурулук кылбаган бир киши барбы? – деп. Анда ал сырдуу гана жылмайды «жок» дегенсип.

Мунун баарын көрүп, угуп олтурган Тураг ойлонуп калды.

Кийинки жолу барганыбызда: – Эжеке, мен ушу күлпулар жөнүндө ыр жаздым, окуп көрөсүзбү? – деди.

– О, койчу. Күлпулар жөнүндө эмне деген ыр болмок эле. Деги эле күлпу жөнүндө бирөө ыр жазыптыр деп эч качан уккан эмесмин – дедим.

– Ошондо да окуп көрсөңүз, – деп мага сунду. Ошопол ырдын кыскартылганы бул эле:

*Күлпунун орду турат ар бир тамда,  
Күлпүсүз эшик барбы чанда-чанда.  
Жаңылбайм сыртта жүргөн ар адамдын  
Шаңғырап, ачкычтары такай жанда.*

*Ондогон жылдар өтсө, айлар батып,  
Бирөөлөр болочокто бара жатып.  
Аңгектен даты чыккан күлпуну таап,  
«Эмне?» – деп аң-таң калаар башы катып.*

*...Унутабыз күлпулардын бардык түрүн,  
Ачкычтар тешип калат чөнтөк түбүн.  
Ал күндөр акырындан сөзсүз келет,  
Бирок да боло койбойт эртөң, бүгүн.*

...Замандаш ошол күндүң биз көрбөсөк,  
Ишенем жолугаарын балабызга...

Окуп көрүп:

– Оо, муну келечекке поэтикалык терең ой жүгүртүү десек болчудай экен, – деп күлүп ырын кайра бердим да: «Ай, ага чейин көп бар го», – деп кошумчалап койдум.

Ишке киришээринде ага бир топ күнгө чейин илхам келбей калат. Андай күндөрдө улам эле:

– Эжеке, чай койчу, – дей берет. Кээде ичиp бүтөөрүбүз менен мен огороддо иштейин деп жаңы эле жетсем: «Эжеке, чай ичпейлиби?» деген үнү угулат.

– Ой, азыр эле ичпедик беле. Огороддун чөбү өсүп кетиптири. Ошону жулайын дедим эле десем ал тамашага чаптырып: тамыры топуракка илинип турган чөптөр кайда качмак эле. Андан көрөкчө самоордун буркураган түтүнүнүн жытына рахаттаналычы дейт. «Илхам келбей жатат» – деп кошумчалайт.

Туке, дунгандардын белгилүү окумуштуусу Мұхаммед Сушанлодон бир тамашаны уктум эле, ошону уқчу.

– И-и, әмне деди эле?

– Даchада, асмандаған алманын кылда башында жыгылып кетпегей элем деп калтырап-титириеп алма терип жүрсөм, аялым жерде туруп чакырат. Арандан зорго әптер түшүп келип: «Әмне?» – десем: «Чай кой», – дейт деп тамаша кылды эле десем жылмайып койду жылуу гана.

Ошентип бир топ күн өтөт. Андан кийин күндөп-түндөп иштей баштаганда, чакырып чайга келтире албайсың. Анын калеми жаратылыштын эч ким байкабаган керемет көрүнүштөрүн көз алдыңа тартат. Жаздын алды менен дачага айдоолорду арапалап баратканыбызда:



*Айдоолор азыр элестетет,  
Ачыткы кошкон камырды –  
деген классикалық саптарды чийип койду.*

*Жылт этип алгачкы чыйырчык  
Жыт барбы айдоонун жытындай.  
Жаз азыр турумсуз, кубатсыз,  
Ак чыйбыл козунун бутундай –*

дегени теңдеши жок, керемет салыштыруу го!

Балкондон тоо тарапты карап туруп, карлар эрип, анын карада-торала болгон боорлору жөнүндө:

*Айланы аңқап-чаңқап жазды күттү,  
Алыстан кайтып келди күштүн асты.  
Ала-Тоо эне сымал боюнда бар,  
Аз-аздан ак маңдайын сепкил басты.*

Бул эзелтен берки көрүнүштү энеге салыштырып, эч качан эч ким жазган эмес чыгаар. Балкондордон айланага көз чаптырып, кыялданып олтуруп, көзгө илинбеген керемет көрүнүштөрдү илип алат.

*Жазгы жел бир бетти да кур калтырбай,  
Безилдеп бирден-бирден өөп чыкты.*

Түнү менен жааган жамғыр айлананы тазартып кеткенин баамдап:

*Билинбестен жаздын жааны келиптири,  
Бир заматта учкан чаңдар эриптири.  
Үнчукластан теребелди жашартыни,  
Үнчукластан кайра кете бериптири –*

деп жазып бул көрүнүштү айрым адамдардын иш-аракетине салыштырып:

*Жашообузда жазгы жаандай изи бар,  
Жалпы журтта ошондой көп киши бар.  
Жасаганы жалаң гана жакышылык  
Жалаң гана адад менен иши бар –*

деп жазды канаттана.



Жел жүрбөй калганда биз «үп» эткен жел жок деп эле коёбуз. Андай көрүнүштү Туар мындай сүрөттөдү:

*Жел бүгүн кайда гана барганы жок,  
Желпилдеп ойнот келди арманы жок.  
Энтигип жалбыракка жатып калды,  
Эмгектеп турганга да дарманы жок.*

Күүгүм кирип келатканда айрым гүлдөр үлпүл-дөп «бекинип» алыш жатканын баамдап:

*Күңгүм каптайт көшөгөсүн түширүп,  
Гүл үргүлөйт түн кирээрин түшүнүп –*

деп жазды.

Аңғыча «жайдын күнү жаш баланын мүнөзүн-дөй» болуп бир пастын ичинде алай-дүлөй жамгыр жаап, бороон-чапкын башталып, гүлдөрду жулуп кетчүдөй дирилдетип, чагылгандын чартчурт эткенин карап туруп:

*Такыр коркпойт кызыл гүл  
Жамгыр чертсе топурап.  
Уучтап алган тамыры,  
Бир чөңгелден топурак –*

деп жазып, ары жагына бир гүлдүн сабагы сынып калганына боору ооруп:

*Жөө туман капчыгайды камап кетти,  
Капыстан добул тоону сабап кетти.  
Шыңга бой кызыл гүлгө добул тийип,  
Шылк этип жерди көздөй канап кетти.*

*Чайыттай ачык күндиң чөйрө самап,  
Чагылган көктүн бетин жүрөт жамап.  
Кыянат мөндүр тийип сабагына,  
Кызыл гүл ошол бойдан жатат канап –*  
деп кейиштүү чийип койду.



*Күн күркүрөп дене кошо «дүр!» этип,  
Жүрүп кетти көктүн бетин жиретип.  
Жамғыр чыккан тешиктерди чагылган  
Жамап жүрөт жалын менен ширетип –  
деген классикалық саптарды кошту.*

Ошо жылы дача тарапта ала-була канаттуу күштар пайда болду. Кыймылдары тез, өзүлөрү «ачуулуу». Бири-бири менен же башка канаттуулар менен (өзүлөрү сыйктуу) урушканда аябагандай өжерлүү келет экен. Алар пайда болгону илгерки «биздин» кара чыйырчыктар көрүнбөй калды (чамасы келгингдерге туруштук бере алышпады окшойт).

Ала канаттуу күштар соргок да болот экен – ал-чалар дүмбүл боло баштагандан тартып лапылдата сугунуп, мөмөлөрдүн берекесин кетирип жатканын карап туруп Тураг: – Бул күштардын сайраганын аймаганы көбүрөөк экен, – деп күлдү.

Анын бул сөздөрү бүгүнкү алдым-жуттум атка минерлерди таш менен ургандай сезилет.

Канаттуулардын да жашоосуна көңүл буруп:

*Жүнүч чыккан тебетейдей самтырап,  
Жүгүнүшөт бутактагы уялар –*

деп жазды уядагы балапандардын канаттары же-тилип, уядан учуп чыгып жатканын баамдап:

*Балапандар чыгып келет жайнаган,  
Баарысын төң турмуш күтөт кайнаган.  
Кай бирөөсү карга болуп каркылдан,  
Кай биринен булбул чыгат сайраган –*

деп жазып: «Адамдарданчы?» – деп бир топко че-йин ойлонуп олтуруп калды. Жаныбарлардын жашоосуна жардам берген нерселердин бардыгына жан тартаар эле – мейли ал көкөлөгөн даракпы, же жепирейген караганбы, же кокотикенекпи. Бир түп карагандын арасына корголоп уя салган канаттууларды көрүп, мына бу классикалық саптарды жаратты:

*Сүйгүнчүк көрүнүштүң көзүм чалып,  
Айласыз токтой калдым аң-таң калып.  
Тизилтип тикенектин арасына,  
Алышкан айрым күштар уя салып.  
...Тирүңгө бешик болуп берген үчүн,  
Тизелеп, тикенди да назик өбөм.*

(«Тикенек-бешик»)

Акын жан-жаныбарлардын бардыгына жан таррат, бооруйт.

Ал иштеп олтурганда коңшулардың инде мейман күтүшүп, дасторкондун үстүндө чүйгүн тамакаш додо болуп үйүлүп, олтургандар бака-шака. Ити болсо босогодон башын салып, тили салаңдап, шилекейи ағып, оокаттан көзү өтүп, күйругун үмүт менен булгалактайт. Аңгыча кожноюн «чык» деп кыйкырып, итин бир нерсе менен коюп калганын көрүп:

*Кожноюн мейман күтпөй кетсин куруп,  
«Жогол!» – деп кепич менен далдан уруп.  
«Каң!» – этип дөбөт тышка ыргып чыкты,  
Калгандай тамагына жилик туруп –*

деп жазды. Аны уланта:

*Оокатка жалдыраган иттин көзүн  
Кай бирде кезиктирем адамда да –  
деп кошумчалап, каңырыгы түтөдү.*

Турадын баамдагычтыгында чек жок эле. Мисалы, ал балдардын кийим-кечеги жуулуп, жипке жайылып турганын көрүп:

*Шибегедей  
Күндүн нуру тепчилип,  
Шимип жатат  
Жайган кирдин нымдарын –*

деп жазганына таң калдым.

Жаан жаап жатканда чигинен жаткан чүкөнү байкай калып:



Чөйчөккө окишоп  
 Чүкө жатат чигинен,  
 Жамгыр ага  
 Куюлуда тигинен.  
 Чиктеги суу  
 Тартат жаанды жибинен – деп жазды.

Туардын сөз тапкычтыгы мага балапан басып жаткан тоокту элестетет: жумуртқадан балапан чыгаарда ал жаңылбастан туруп, анын түмшүгүнүн тушун чеккениндей.

### Туарар ченемсиз мекенчил эле

Ошо жылы ал Ата Мекен жөнүндө бир топ ырларды жазды. Алардын кәэ бирөөлөрү бул:

### КЫЗЫЛ АЛМА

...Айтталбайм кубанычымдын миңден бирин,  
 Мекенден келген нерсе таттуу, ширин.  
 Унутулбас ыйык жер бар «Мекен» аттуу,  
 Ал жерден таш келсе да ширин, таттуу.

### МЕКЕНГЕ

Текей тергем, согон үзгөм аскаңдан,  
 Мен сендикимин, түшкөн жокмун асмандан.  
 Кәэде ушунчалык ыйык көрүп кетем да,  
 Уяламын таман менен баскандан.

Бактылуулумун жүрөк сен деп сүйгөнгө,  
 Бактылуумун жүрөк сен деп күйгөнгө.  
 Чочуп кетем, ооруксунат деймин го  
 Бир жериңе чыпалагым тийгенде...



## ТУУГАН ЖЕР

*Тууган жер көп орондум тулаңыңа,  
Канганмын кашка мөлтүр булагыңа.  
Сүйцүмдү билдирсем деп уяламын,  
Шыбырап айткандан да кулагыңа...*

*Сен үчүн далы тосуп залкар жүккө,  
Бастырып моюн-башты сакал түккө,  
Өзүндүк көрүш үчүн алыс жактан,  
Өмүрдү берээр элем көрүндүккө...*

*Кубанам күчкө келип толгонуңа,  
Кубанам эмгегиңди соргонума.  
Сандаган энелердин арасынан,  
Толкундайм сенин уулун болгонума.*

## АК ДАСТОРКОН

*Ала-Тоом,  
Ыйык жерсүң табылбаган,  
Ак чокун  
Күнгө тийип жалындаған.  
Эзелтен  
Ак дасторкон, мейманканан.  
Эшиги  
Эч убакта жабылбаган.  
Айкөл го,  
Терезеси, эшиги жок.  
Кулпу эмес,  
Кулпу орноттур тешиги жок.  
Кыргызым,  
Кандай алда болоор эле,  
Болбогондо  
Мындаид бейпил бешиги жок.*

*Ала-Тоом  
Тебеленген,  
Багынбаган!*



*Ала-Тоом  
Жараланган,  
Жалынбаган.  
Эшиги –  
Дарбазаны билген эмес,  
Эч качан  
Ага кулпу салынбаган!*

### АПТЫГУУ

*Толгоосу чыгарманын  
барат артып,  
Түнөрүп,  
Үйку көрбөй  
түйшүк тартып.  
Сүрдөйсүң  
Ата Журтту ырдаарыңда  
Сүрөттөй албачудай  
сенден артык.*

*Ала-Тоо  
Кубанчың да, жыргалың да,  
Элеси жүрөгүңдүң кылдарында.  
Алгач ирет көргөндөй океанды  
Аптыгам  
Ата Журтту ырдаарымда.*

*Алысқы,  
Океанда журсөм дагы,  
Ай чыгат  
Ала-Тоонун чокусунан.*

### МЕКЕН ЖҮГҮ

*Ойнопмун бала чакта ойлобой түк,  
Түшүнгөн учурүңда болосун үшүк.  
Көбүрөөк билген сайын, көргөн сайын,  
Көбөйүп бара жатат жондогу жүк.*



*...Кайсы бир кур каткырган карды токтор,  
Кайкалап желип жүргөн качын, шоктор.  
Чыныгы бечаралар, бактысыздар  
Жонунда тууган элдин жүгү жоктор.*

*Эгерде Ата Жүртүм туура тапсан  
Каржалбас эмгегимден сага жаксам.  
Ишенсен, уят кылбайт деп ойлосон,  
Ийиниме улам албан милдемет таксан.*

Бул жерде мен Туардын (өз учурунда) шаардын сыртындагы өнөрканасында жазган кээ бир ырларына бир аз серп салып өттүм.

Ошо жылы Туар жайды-жайлата бир таксисти жалдап койду. Ал күн алыс кымыз, анан бээнин сүтүн алыш келет. Чаначтагы кымыз азайып баратканда бээнин сүтүнөн кошуп, аябай чайкан, күндүз көлөк жерге кооп, түнкүсүн үстүнө бирдеме жаап жылуулап аябай бапестейт.

Ошентип жайды-жайлата келген-кеткендерге, коңшу-колондорго чейин кымыз ичирди.

Жайдары күндөр өтүп жатканда, күндөрдүн биринде дачага шаардан Туардын аялы келди. Ал даамдуу оокаттарды жасаганга уста болгондуктан чүйгүн тамактарды жасай баштады. Кээде «казанаяк да кагышат» дегендей бирдемеден улам экөө чыртылдаша кетти. Андай учурларды дароо басчу Туар унчукпастан аялына күш тилиндей кагаз сунду. Аялы аны карап чыкты да, анан мага берди жылмая. Анда мындай деп жазылыптыр:

*Алыс журсө издешилей,  
Бири-бирин «сиз» дешмей.  
Жакын журсө тебишмей,  
Жаман сөздөн себишмей.*

Баарыбыз күлдүк. Бир жолу байкабастан Туарды таарынтып алдым. Ал мындай болду: мөмөлөр



казанбак болуп бышып, жайнап жерге түшүп жаткан кези эле.

«Эжеке, өрүк жебейлиби?» – деп калды Туарар өзү бышып түшүп жаткан өрүктүн түбүндө иштеп олтуруп.

– Алдагы жерге түшкөндөрүнөн алыш жей бербейсиңби? – деп койдум эч кандай жаман оюм жок эле.

Туарар ошого тырчып калыптыр: – Мени жетим баладай кылып «жерге түшкөндөрүн же» деп айтты, – деп. Жездеси экөөлөп жатып арандан зорго анын таарынычын жаздык. Кааласаң бактын башына чыгып, кылда учундагылардан алыш же. Жерге абдан бышкандары түшөт. Өзүбүз деле ошопорду терип жейбиз. Бакка чыга албайбыз. Күбүсөң баары бир эле жерге түшөт – деп түшүндүргөнүбүздөн кийин барып, анан таарынычы жазылды.

Сөздүн да маданияты болот дечи.

Бир тууган кишиге да бир нерсе айтаарда абайлап сүйлөш керек экен. Ошол жылы Туарар да үзүрлүү эмгектенип, эмгегинин түшүмүнө өзү ыраазы болсо, неберелерибиз да каалашынча ойноп, черлериин жазып, бака-шака түшүп, көңүлдөрү көтөрүлүп...

Ал бир керемет кез эле.

Жазган ырлары басмалардан басылып чыга баштаганда ата-энесине, бир туугандарына өзү каралашып, биздин жүгүбүз да женилдей баштады.

Бул жерде Туарардын чыгармалары жөнүндө азыноолак сөз болгон соң буга байланыштуу бир окуяны айта кетсем.

### **Туарардын ырларын сынаганым**

Бир жолу жазган ырларынын бир тобун мага берди да:

– Эжеке, мына буларды карап чыгып, начарыраак дегендериңди белгилеп койчу, – деди.



Аларды кылдаттык менен карап чыктым да, ма-  
га жакпагандарын белгилеп туруп, кайра бердим.  
Тураг аларды окуп алыш, аябай күлдү.

– Ой, эмне күлөсүң? Бир нерсеси туура әмес бо-  
луп калыптырыбы? – десем ал:

– Ушул ырларымды сизден мурда Аалы Током-  
баевге берген. Ал киши карап чыгып, дал эле ушу  
сиз белгилегендерди китеңке кошпой эле кой деп  
кеңеш берген. Анан сиздин дасыккан редактордой  
деңгээлициз бар экенине кубанып күлүп жатам, –  
деди. Ушу сизди эле редактор кылып алсан боло  
турган эжен, – деп дагы күлдү.

– Күлбөй коё тур. Мен сенин бир ырын жөнүндө  
айтайын дедим эле, – дедим.

– Кайсы ыр, эжеке, – деди таң калгансый.

– Мына бул:

*Биймандуусун, ылаңдуусун талдоого,  
Ырларымды бүгүн турал сапырып.  
...Кара көсөө аралашкан ырларды,  
Карга-кузгун талап-булат жеп кетсин.  
Чымчыктарга чар болуучу топондор  
Чыгып кетсин чарына...*

(«Ыр элеги»)

Өзүң ушинтип жазасын да, анан кээде китебиңе  
начар ырларды эмне үчүн кошуп жибересиң – деп  
тиктедим аны.

– Эми мына бу ырды окуп көрчү, – деп башка  
бир ырды сунду. Ал ырын «Эне чымчык» деп атап-  
тыр. Окусам:

*Белгилүү го бечаранын шашканы,  
Тойгуза албайт алты бирдей ачканы.  
Алар эмне «чыйп-чыйп» этип таңдан-кеч,  
Билгиси жок «алып келден» башканы.*

Окуп бүтүп Турагды карасам, ал жылмая жа-  
шоо деген бала жууркандай эмеспи, эжеке, башы-  
ца тартсаң, бутун ачылат. Өз үй-бүлөмдү мындай



коёун тиги жакта ата-энем, алардан башка тогуз бир тууганым оозун ачып, «алып келден» башкана билбей олтурушса, кебек кошпоско арга барбы десе экөөбүз тен құлдүк.

Мындағынча анын ырларын окуган адам рахаттанбай коё албайт. Туардын алоолонгон саптарынан бир аз келтире кетели:

*Жаркырап айлыбыздын теректери,  
Жарыктын жерге сайган желектери.*

*Күн тегиз кедейге, байына  
Күлмүңдөйт ободо дайыма.*

*Теректер сымбатына менсинишип,  
Талдарды такыр койбойт теңсинишип.*

*Табиігат айтып бүткүс пейили кенен.*

*Карга да бар канаттуунун санында,  
Жорток жем жейт жорголордун жанында.*

*Сөздөн артық эч нерсе сыйлай албайт,  
Сөздөн катуу эч нерсе кыйнай албайт.*

*Төмөнц бар, өйдөсү бар жашоодо,  
Төбөбүзгө түшпөсө экен чагылган.*

*Ааламдагы коркунучтун чордону –  
Адамдардын ичиндеги айбандык.*

*Таш аркалуу өтөт жолу булактын.*

*Кыскан менен бороон-чапкын сурданып,  
Кыл чокулар дайым турат нурданып.*

*Бирсыз өтөт жыйын,  
Бирсыз жашоо кыйын.*

*Бирөө жүрөт уктабай чыр чыгарып,  
Бирөө жүрөт уктабай ыр чыгарып.*



*Кылымдар билишет баяндан,  
Кыргыздын тоосу бар таянган.*

*Жыргай түшөм өз үйцмөдө жүргөндө,  
Так төбөмдөн кыргыз күнүң тийгенде.*

*Алысқы океанда журсөм дагы,  
Ай чыгат Ала-Тоонун чокусунан.*

*Табабыз, жоготобуз, адашабыз,  
Талпынып мансап, бийлик талашабыз.*

*Өмүрдүн баяны: баш жагы бешикте,  
Табытта аягы.*

*Отко ысыктын жок кереги.*

*Меш соруп абаны – айланнат түтүнгө.*

*Үчсүн канатын күзлөгөн балапан,  
Сурабасын нан бойтойгон, наристе алакан.*

*Кадам эмес, канат жеткис кең дүйнө,  
Кантсе дагы бир нерсеси кем дүйнө.*

*Дүкөндөгү тараза – дүкөнчүгө жараша.*

*Пенделер иштешкен, «сен» дешкен,  
«сиз» дешкен,  
Талыкпай бир дагы, таалайын издешкен.*

*Күн токтоп булуттарга эринчээктей,  
Күлмүңдөйт андан чыкса келинчектей.*

*Канчалык улуу болбо,  
Амактын кулуу болбо.*

*Алдуулар алсыздарды кыйнап турат,  
Акындын ар бир нерви ыйлан турат.*



*Көздөбөйм «бийик мансап» улуулукту,  
Көбүнчө сактап калсак тунуктукуту.*

*Тебелешти, тапташты,  
Өлөөр замат көкөлөтө макташты.*

*Жалган жолдо түптиз барганча,  
Жакши тура тетир адашкан.*

*Эшектин максаты жок жемден башка.*

*Тоодой ишти аткаруу – алтардын милдепи,  
Томуктай ишке мактануу – алсыздыктын илдепи.*

*Талпынып жетпесек да бүтүндөйгө,  
Тагдырым биз ыраазы күкүмдөйгө.*

*Үн салсам улуу тоонун чокусунан,  
Үшкүрдү аскалары кокусунан.*

*Ар кимдин түркүн тилеги,  
Ачтарды токтор билеби.*

*Эрбеңдеп тынбас таранчы,  
Эстетеп жайдын үзүмүн.*

*Бир баскыч көтөрүлсө бала жашы,  
Бир баскыч ата жашы кемип барат.*

*Бийик да, көркүтү дечи мырза терек,  
Бирок да табиятка тал да керек.*

*Терек бийик адегенде көргөндө,  
Алча бийик мөмөлөрүн тергенде.*

*Эргежээлдин ар бирине жүгүнсөң,  
Эртең эле бүкүр болуп каласың.*

*«Тонум жок» – деп зарласаң, толкундарды  
жарбасаң,  
Тоодой бакымтаякта, тобокелге салбасаң.*



*Алсыз болсоң, азаптантып кыйнашат,  
Күчтүү болсоң, аргасыздан сыйлашат.*

*Тоскоолдукту өзүң жасап албагын.*

*Кулпу салып коё албайсың санаага.*

*Сүктанууга ар ким акылуу.*

*Келгенде эл башына кыйынчылык,  
Керт башыңдын муктаждыгы тыйынчалык.*

*Адилеметсиз сын алсыздарды кыйратат,  
Алптарды ого бетер чыйралтат.*

*Тоо булагы атылса көктүү карай,  
Томолонот шүүдүрүм жерди карай.*

*Тагдыр түшөт айкүр, таба, чигинен,  
Айрылба кол келечектин жибинен.*

*Жеңилбейм, чегинемин кезегинде  
Алптын да жүргүм келбейт жетегинде.*

*Кучагына кылымдарды камтылтып,  
Кыргыз күнү ай-аalamга тартылат.*

*Мизинде кандаидыр бир жагымдуулук,  
Миң жашаган тоолордо сабырдуулук.*

*Бийиктиктин канчалык бар кереги,  
Жапыздыкты билиш үчүн береги.*

*Арасында болоорсун атылгандын  
Арасында болбойсун сатылгандын.*

*Буудан гана баалай алат дүлдүлдү,  
Булбул гана баалай алат булбулдү.*



*Бир токойго бербей турган дарак бар,  
Бир китепке бербей турган барак бар.*

*Болушунча, жетишинче убактым,  
Боюм балкып угам үнүн булактын.*

*Кылымдын кызыктарын көрүп алып,  
Күлмүңдөйт күмүш тишитүү кыргыз тоолор.*

*Кара кызды ашинтып, демеп турган барчылык,  
Аппак кызды басынтып, ченеп турган тарчылык.*

*Таңшияса булбул таңында,  
Айкырды качыр анын туруп жанында.*

*Түп жагы тектүүрөөк... түлкүдөн эптүүрөөк  
Жаланат башкача, жашоосу шектүүрөөк.*

*Акыйкатты жөлөбөй, жөлөөрүңдө  
Ала качты карегин көрөөрүңдө.*

*Океанды түгөтөбү чай кашык.*

*Кызыл гүлдүн жанында тезек жатат,  
Аргымактын жанында эшек жатат.*

*Эртеңки бүгүнкүдөн канча акылдуу,  
Кечээки бүгүнкүдөн канча картан.*

*Өтөт бирөө көйнөгүн бүрүп жүрүп,  
Өтөт бирөө ошого күлүп жүрүп.*

*Өчөөр оттун үстүү күйөт,  
Өжөрлөнүп күчтүү күйөт.*

*Аркарга төр кымбат,  
Балыкка көл кымбат.  
Күн кымбат эл үчүн.*



*Акылман деген кээси, азыраак экен мээси.*

*Кантип табам колдон келбес амалды,  
Кантип кармайм колум менен шамалды.*

*Эл күйнөт: жамгыр жок,  
болот деп кургакчылык,  
Соодагер сүйнөт: жамгыр жок,  
болот деп кургакчылык.*

*Турмуштун даңгырынан,  
Кулабасын уясынан балапан.*

*Жылаңач тоонун элеси,  
Жыландын уулуу тилиндей.*

*Келген конок даам сызсын кур кетпей,  
Терезеден турсун такай нур кетпей.*

*Ажарланат эненин маңдайы,  
Чопулдатса эмчегин баланын таңдайы.*

*Калбасын гүл чыкпай,  
Калбасын ыңаалаган үн чыкпай.*

*Күн дайым өчпөсүн, күйүп турсун,  
«Күндү алам» – деп бөбөктөр колун сунсун.*

*Бир им үрөт көрүп калып,  
Бир им үрөт көнүп калып.*

*Бирөөлөр өтөт сокуга минип,  
Бирөөлөр өтөт чокуга минип.*

*Өтөт бирөө мансапты сүйүп жүрүп,  
Өтөт бирөө максапка күйүп жүрүп.*

*Жылуу жайды олтургандар  
Тоңгондорду түшиңбөйт.*



*Бир эрдин келет жоону сындыргысы,  
Бир эрдин келет тоону жылдыргысы.*

*Сансыз койду айдал барат жайганы,  
Салып уруп әэрчип барат тайганы.*

*Көмөч нан ыргып кетти тегеренип,  
Жүрөгүм кала жазды тебеленип.*

*Көлдүн үстүң ак чардақсыз актайдай.*

*Сүгүн артпайт эч бирөөнүң даңкына,  
Бир максаты туяк калсын артында.*

*Эстегенде сиз көтөргөн салмакты,  
Элестетти менин жүгүм камгакты.*

*Калчылдан, кайрымсыз кыштын түңүң,  
Кандай сүйкүм албырган оттуун гүлү!*

*Тулпар жалғыз, качырлардын тобунда,  
Шумкар жалғыз каргалардын тобунда.*

*Көп бир тууган бириң бири кырышты,  
Душманы кубанычын билдириббөөгө тырышты.*

*Мүдцирүлтүп акты кара деп турса,  
Мүмкүн эмес тирцү туруп көнүшкө.*

*Күр чечен бет алдымда сайрап турдү,  
Мүштүмдар чөнтөгүмдө кайнап турдү.*

*Шибер кечип бараткандай жайлоддо,  
Шириң ойлор мени барат жыргатып.*

*Сөөлөт күтүп, чыканактап жаздыкты,  
Сөз айтпайбыз көрүп туруп пастыкты.*

*Жабыр тартып, ындыны өчкөн учурда,  
Жакшинақай сөзүң менен жөлөгүн.*



*Ала-Тоом ажарланат келинчектей,  
Тирсейип көктүң тиреп әмчектери.*

*Тиктеп туруп көз мелжиген асканы,  
Титиредим эске салып башканы.*

*Каректи берген табият жарыкка кубансын, – деп,  
Карага наалысын, – деп.*

*Адамдардын оозунан  
Алып салды кулпуну.*

*Күн менен адам көзү –  
Ашықтардай ар таңда жолугушсун!*

*Кичинекей жалбыракка  
Бир тамчы шыңдүрүм да көтөргүс жүк.*

*Курсак деген алдатпаган күү тура  
Жашоо деген жай өлтүрчү уу тура.*

*Көк жашык болуп калсам да,  
Көркүңдүң сатып нан албайм.*

*Замана мээрин төксүн эч бир тынбай,  
Күлкүлөр көккө чыксын жерге сыйбай.*



## Туардын күлкүсүнөн

Туардын поэзиясынын өзгөчөлүктөрүнүн бири – ырларында адамды кубандыра, ойлондура алган күлкүлүү саптары.

Алар ақындын күчтүү сезиминен, таза пейилинен жааралган эч жасалмалуулугу жок күлкүлөр. Чарчаганда, чаңкаганда анын ырларын окусаңыз, жандүйнөңүзгө бир мөлтүр тамчылар таамп, сергий түшкөнсүйсүз. Анын күлкүсү турмуштун бир үзүмү.

Акын буюмдан да күлкүнү көрөт:

*Кыл мурутум жаңы чыккан убакта,  
Кыялкечке жолугуштум булакта.  
Кыз уялып баш чайкаса: «Келбейм», – деп,  
Кызыл сөйкө «серен» этти кулакта.*

Улуу күлкүчү адамдын үнүнүн көтөрүңкү же басыңкы чыгышынан да күлкү жараты алган.

Кыз менен жигиттин сүйлөшкөнүнөн:

- Сүйөсүңбү?
- Жок.
- Сүйбөйсүңбү?
- Жок.
- Кездешели?
- Жок.
- Кетейинби?
- Жо-ок!

Адамдын сезиминен да жылмаю жаратат. «Наристе» деген ырында:

*Анакесин айланчыктайт «секелек»,  
Айлуу түндүн кучагына бөзө элек.  
Абдан мактап жактырганы балмұздак  
Ал, анткени сүйцү даамын сезе элек.*



...«Күйгүлтүккө» түшүп алып тымызын,  
Күн-түн тиктеп батыш менен чыгышын.  
Алоолонгон махабатты сезе элек...  
Анча-мынча укса дагы шыбышын.

\* \* \*

Жылдар өттү, бааянын бири жок,  
Ар киминин аны менен иши жок.  
Капырай ай, бааянын бириби?  
Баш ийкеди бир абышка тиши жок.

Гүл саткан кыз:

Кай бирлер көпкө тандаса,  
Кайпактап сатып албаса.  
Гүл алуу эмес максаты  
Таанышсам деген далбаса.

Мээ кайнаткан аптапта жел жок болуп калганда «үп» эткен жел жок деп көбүз. Анын кайда кеткенин акын минтип сүрөттөйт:

Жел бүгүн кайда гана барганы жок,  
Желпилдеп ойноп келди арманы жок.  
Энтигип жалбыракка жатып калды  
Эмгектеп турганга да дарманы жок.

Куюндан кайда гана барганы жок,  
Кутуруп ойноп келди арманы жок.  
Коктуга жатып калды төрт аяктан,  
Козголуп койгонго да дарманы жок.

Кыдырып кайда гана барганы жок,  
Кызыктую күн өткөрдү арманы жок.  
Кылтыыйп уктап калды көк шиберге,  
Кыймылдан койгонго да дарманы жок.

«Чаалыккан жел»



Туарардын ырлары жан жыргаткан жагымдуу да,  
кудум сүрөткө тарткандай элестүү да:

*Жаз дегенде эске түшөт  
Таңгак куурай жонумдагы.  
Алашалбырт жолумдагы  
Кар астынан терип алган  
Беш-алты байчечекей  
Карганын шыйрагындай колумдагы.*

Жалкоо окуучунун тилеги:

*Жүрөгүмө майдай тийди ызалык,  
Күндө чыгам сабак билбей кызырып.  
Кулактарым шыбырды тез угууга,  
Кетсе боло бир метрдей узарып.*

(«Жалкоонун тилеги»)

Акын езүнө да күлө алат. Күчтүү, улуу адамдар гана ошентет.

Балалыгынан бир үзүм:

*Элестетем, элестетем эскере  
Шымды чечип көлчүк суунун жанына  
Киринчи элек, кеч киргенче шалпактан,  
Улам жатып жолдум жылуу чаңына.*

*...Балалык музыкасын далай уккам,  
Балалык баатыр элең баарын жыккан.  
Мен анан балалыкты унутупмун  
Сүйүңү ээрчип кетип жолдон чыккан.*

Студенттик күндөрүнөн:

*Карабай кара нөшөр, бороон музга,  
Шалпактан жөнөчүбүз сүйгөн кызга.  
Кайкалап ката менен жумушуң жок  
Катырып кара наңды малып түзга.*



Тийгенде «степешка» байлык чууруп,  
Борщ жасап, бир жагынан балык кууруп.  
Бакылдап берешенин, марттыгын айт,  
Бардыгы чөнтөгүнөн акча сууруп.

Ортого коюп алып карын майды,  
Чөйчөккө демдел алып памил чайды.  
Көп өттү андан бери убакыттар  
Көрбөдүм студенттен ашкан байды.

(«Студенттик учурум»)

Акын касиеттүү поэзия дүйнөсүнүн эшигин ат-  
тап, алгач редакцияга барганын мындайча эске-  
рет:

Көп издедим имаратын таба албай,  
Көкүл кургур көзгө түшөт тил албай.  
Коомай басып корко бердим элеңдеп,  
Короосунан ичкәэриге кире албай.

Анан турдум эшигин эч таба албай,  
Анан турдум туткасын түк кага албай.  
Жан-жагымды кирип барып карасам  
Жалаң эле: бүркүт, шумкар, жагалмай.

Отургандын бирөө мени чакырып,  
Окуп кирди ырларымды бакырып.  
Бөрү көргөн бөдөнөгө окшошуп,  
Бөгүп калдым канатымды жапырып.

Ыр токуган учурунан:

Кай бирде жазғы суудай ташып калам,  
Калдастан калем издел шашып калам.  
Капыстан көздөн кайым болбосун – деп,  
Кагазга тапкан ойду жазып калам.



*Калдайып көчө менен басып калам,  
Капыстан ыр табылса шашып калам.  
Кагаз жок. Калем сапты ала коюп  
Калдастап, алаканга жазып калам.*

*Күпүлдөп тоо суусундай ташып калам,  
Күбүрөп көк желкемди кашып калам.  
Гүлгө конгон ырлардын көпөлөгүн  
Күлмүң этип калпак менен басып калам.*

(«Ыр көпөлөк»)

Өзүнүн үйүнүн тардыгын мындайча сүрөттөйт:

*Оймоктон да биздин бөлмө тар эле,  
Ортосунда төрт бурч стол бар эле.  
Чайнек кетпей, чыны кетпей бетинде  
Кызыл келип сабак жасайт бетинде.  
Бир четинде зайыбым жуурат камырын,  
Бир четинде Тураг жазат жаңы ырын.*

Калдайган чоң атам:

– Катырмадай барбы дейт бу күндүн калыңы?  
Алл акынга жашоонун өзү күлкү:

*Жүзгө чыгып калдыңыз,  
Канча жерге бардыңыз?  
Далай шаарды көрсөңүз  
Баян кылып берсеңиз?*

*Балам менде арман жок  
Кара-Балта, Сокулук.  
Ак-Сүү, Саргоо, Кайыңды  
Токмокко чейин баргамын.*

(«Улуу саякатчы»)

«Ыр жазып жатты карт акын» деген ырында мындай деп жазат:



Акын карыя:

«Дүрбүдөй тунук көзүңдүц,  
Дүйнөгө кылам жарыя.  
(Кемпирине):  
Кыбырап кайды жүрөсүң?  
Кымтылап койчу ой, Мария!  
(Жазат):  
«Күн сайын жайып торумду,  
Күтөмүң дайым сонунду.  
Капалуу болду жаш жүрөк  
Карматып койчу колундуду.  
(Кемпирине):  
Үюгансып баратат,  
Ушала кемпир жонумду.  
(Жазат):  
Жадырай түшсүң иреңим,  
Жалындую көзүң ылдачы.  
(Кемпирине):  
Жоголуп кеттиң каякка  
Жонумду бачым тырмачы?»

Кыргыздын жашоо күнүн сүрөттөгөнү:

Жарым мүнөт убакыт жок кымындаи  
Жаным байкуш чебеленип чымындаи.

Дүйшөмбүдө өрүлүктөйм досумду  
Дүрбөп жүрөм союп алып козумду.

Шаршембиде шампан келет, кой келет  
Шаңқылдатып кайнагабыз той берет.

Барал эртең таякемкине түлөөгө,  
Батам эгер барбай калсам күнөөгө.

Бүрсүгүңү күтөм деди кошуна,  
Бүгүн барал бажалардын досуна.



*Түшоо тойго барыш керек жумада,  
Талбаш керек, таштай бекем убада.*

*Ишембиде барыш керек кудага,  
Ал жагынан таштай бекем убада.*

*Аңғычакты кирип келет жекшемби,  
Азыр барып күттүктайбыз жездемди.*

*Той-топурда өттүң да бир жумабыз,  
Топук кылып жашообузга тұрабыз.*

*Алым калбайт жадегенде басканга,  
Анан қантип чолоом тиет жазғанга.*

*Керүсүндө, өрүсүндө турмуштун  
Кәэде ушундай жашоо күнц қыргыздын.*

\* \* \*

Бир күнү Туардыкына атасы келет. «Налог төлө деп шаштырып жатышат. Акча алайын деп келдим эле», – деп. Ал кезде колхозчулардын әч кандай доходу болбосо деле, «налог төлө» деп коқолоп турушчу. «Туар үйдө жок эле. Қурортко кеткен» – дешет үйүндөгүлөр.

– Эчтеке эмес. Дилгирем (телеграмма) жибергиле. Акча салып жиберсин, – деп жатып алды.

– Қурорттогу киши акчаны қайдан алмак эле дешсе: – Тукем, каякта жүрсө деле акча таба алат. Жибере бергиле дилгиремиңерди, – деп койду.

Айлалары кетип ошентишсе, әртеси эле күнү телеграф аркалуу которулган акча келип калса атам:

– Айтпадым беле сilerге, Тукем, қайда жүрсө деле акча таап алат, – деп күлүмсүрөдү ыраазы боло.

Биз анын алыскы курортто жүрсө да атасына акча жибергенине таң калдык.



## Куурчак театрынын артисттериндей...

Тураг үйүндө иштеп олтурса, батиригин конгуроосу шыңгырады. Барып ачса бипбирдей (ак көйнөк, ак жоолук, чыптама, көлөч-маасы) болуп кийинишкен кипкичинекей, опокшош болгон эки аял турат. Тураг аларды тааный коюп: – О, куурчак театрынын артисттериндей болгон айланайындар, келгиле, киргиле деп бүркүт кучактары менен кучактап ар бирөөнү өптү. (Алардын бирөө өзүнүн энеси – Казыке, экинчиси – жакын эжеси Бүбүкө эле.) Аларды олтургузуп, ал-жайды сураптырып чай койду. Бир топ күн конок болушуп, кетээринде апасы: «Балдардын сүтү жок, ар кимдикинен сурап алыш жүрөбүз» – деди.

– Аны мурда эле айтпайсыңарбы. Эчак эле уйсатып бербейт белем. Силер аны бага албай убара болосуңарбы деп жүрбөдүмбү. Жакынкы күндө базарга өзүңдү ээрчитип барам да, тандаганыңды алыш берем, – деди.

Конокторго даярдал койгон баштыктарын колдоруна карматып (аялы кызматында эле): «Жолоочунун жолдо болгону жакшы. Жолдук тыйындын колдо болгону жакшы», – деп күлүп ар биригин чөнтөгүнө акча салды да: «Автовокзалга барып таксиге олтургузуп кел», – деп инисине дайындалп түрүп: «Ушинтип куурчак театрынын артисттериндей болуп, ээрчишип келип мейман болуп жүргүлө», – деп кучактап, беттеринен өөп жөнөттү.



## Үй сатып алышканы

Мал жыттанган базарды аралап, үй тандап жүруштөт. Баамчыл Туар шаардык бир келиндин козу тандап атканына көңүл бурду. Колундагы сетка сумкасына (ал кезде «сетка» деген тордон жасалған сумкалар болор эле) тооктун этин салып алыштыр. Анын буту сороюп сетканын көзөнөгүнөн сыртка чыгып турат. Аны көргөн базарчы жигиттердин бирөө сулуучы келген келинди шакаба чеккиси келип, анын жанына басып барып:

– Алдагы тоогунуздун эмеси сороюп чыгып калыштыр – деп сетканы ээги менен көрсөттү. Келин камырабастан сеткасын карап көрдү да:

– Аа, өлүгүндү көрөйүн өлүп калган турбайбы. Тириүү болсо соройтпой бутун тартып албайт беле десе, жигит бышкырып күлүп жиберди. Ары басып барып аны жанындағыларга айтып, аларды да күлкүгө марытты.

Келин кой сатылып жаткан катар менен басып сатуучудан:

– Мына бул койдун баласы (козу деген сөздү таба албай) эркекпи же кызыбы? – деп сурады.

Сатуучу жигит бош келбейт окшойт:

– Ал койдун баласынын аты – козу. Жынысы – эркек, – деди.

– Жок, эркектин мага кереги жок, – деп ары басайын дегенде жигит:

– Айым, тура туруңзучу. Бул козу эркек болгону менен биттелген – деди.

– Бит баскан малдын мага эмне кереги бар – деп кете баштаса, сатуучу шашкалактап:

– Жок, биттелген деген сөз бит баскан деген эмес, а соодасы бүткөн дегенди түшүндүрөт, – деди.

– Соодалашып койгон малды бул жерге эмнеге кармап турасынар.

– Соодасы бүткөн деп бычылган малды айтат, айым.



– Бычылгандай бул әмне кездеме беле. Ар кайсыны айтып башымды оорутпачы, – деп анын сөзүнө түшүнбөстөн басып кетти.

\* \* \*

...Турагар (апасы, инилери менен) өзүлөрунө жаккан уйду сатып алышп, ошо жерге жакын турган жүк ташуучу машинанын айдоочусу менен сүйлөшүп, уйду салышп, жол киресин төлөп берип:

– Сен бир аз тура тур. Апам аябай чарчап, ачка да болду. Бир жерден тамак алышп бере коёюн, – деди.

Оокат жасачу жерде белгилүү го: мунусу жок, тигиниси быша элек болуп, бир топ буйдалышп калышты. Келишсе ордунда машина жок, уй да жок. Машинанын номерин да эстеп, же жазып алышпаптыр. Эмне кылаарын билбей бири-бирин карап, бир аз турушту да: «Буйрубаган мал экен. Эми үйгө кетели» – деп такси таап алышп, айылга жөнөштү.

– Алган жоксуңарбы? – деп сурап койду атам, көңүлсүз келген базарчылардан.

– Каалаганыбыздайы түшкөн жок. Келерки базарда алаарбыз деп журө бердик, – деп жооп кайтарды Турагар сузураак.

Атам:

– Мен бир уй сатып алышп койдум. Ошону карап көргүлөчү – деп жылмайып уй байланган тарапты башын ийкеп көрсөттү. Базарчылар көрөөрү менен каткырып жиберишисти.

Иштин чоо-жайы мындай болуп чыкты. Таң заарынан базарга мал тартып барган айдоочу үйүнө кайтканы жатканда, ага Турагар жолугат...

Алар тамактанып чыгышканча зарыга күтүп уйкусу келе баштап, анын үстүнө ачка болгон соң түз эле Турагардын айыллын карай жол тартат (өзү да ошол тарапта жашаса керек). Турагардын атасынын үйүн таап, уйду түшүрүп, ташып келгени үчүн дагы бир жолу жол кире алышп, жолуна түшөт.



«Эбин тапкан эки ичет», – деп ушундайды айтат турбайбы деп ойлоду Туарар. Ошентсе да уйдун үйгө келип калганына кубанганы өңүнөн көрүнүп турду.

Озү жыртык байпакчан жүрсө да ата-энесине, ини-карындаштарына каралашкан жагынан өзгөчө эле.

\* \* \*

70-жылдардын башында әжеси Құлумкан Москвага көчүп кетип, алардын батирине Туарарды киргиздик (бир топ кыйынчылык менен). Ошол жылды Туарардын чыгармаларына Қыргызстан Ленин комсомолу атындагы (азыркыча жаштар сыйлыгы) сыйлык ыйгарылды. Аны Туарар өзүнүн берекеси, марттыгы, даркандыгына салып биздин үйдө бир жума бою белгиледи. Жолдош-жоролору, калемдештери келип жатышты.

Бир күнү айылдагы туугандарды (атамды, жездесинин атасын, дагы башкаларды) чакырыптыр. Ошо күнү төкмө акын Ысмайыл Борончиевди да чакырган экен. Кайран киши олтурғандарды таң аткыча зериктирген жок, улам терин бет аарчысы менен сүртүп: – Менин тегирменим кандай жүрүп жатат? – деп эки жагын карап, болкулдан күлүп.

Бул окуяны кийин Туарар өзүнүн күндөлүгүнө мындай деп жазып койду... «Бир жума бою тынбай эл чакырдым. Карыздап да жибериптирмин, бир нече жылды шымым бүтөлгөн жок... Бейиши болгур Кубанычбек Маликов (улуу муундагы белгилүү акын – **У.К.**) мени чакырып алыш: «Сени бир жумадан бери эле конок алыш жатат деп угам, байманаң ошончо ташып кеттиби, сенден чоң сыйлык алгандар деле антпейт. Жылкыңа ченеп ышкырсаңчы, бала» – дегени әсимден кетпейт.



Ини-карындаштарынан жогорку окуу жайынын босогосун аттабаганы калган жок. Баары эле чок-молоктошуп Туардын «хрушевкасында». «Биздин кенен-чонон үйүбүзгө да бөлүнүшүп тургула» дегенибизге «хандын үйүнүн тардыгы, кара алачыгымдын көндиги» дегендей болушпай баары эле ошонукунда.

Туарды атасындай көрүп, айтканын эки кылышчу эмес. Медициналык институтта (азыркы медакадемия) окуп жүргөн Гүлжан деген карындаши теңтүштарынын бирөөнүн туулган күнүнө баратып, белек-бечек алганга акча сурайын деп байкесиникине кире калат.

– О-о, Гүлжан келип калганың жакшы болбодубу. Жаңыдан эле манты жасайлы деп жаттык эле. Чечин, отур – деп отургузуп коёт. Ал же кайра чыгып кете албайт, же келгендеги жумушун айта албай оокат жасап отуруп калат.

Политехникалык институтта (азыркы И.Разаков атындагы техникалык университет) окуп жүргөн Эркебүбү деген карындаши экзамен учурунда ачка болгонунан өзөк жалgap ала коёун деп, байкесиникине кире калса Туар бир иш тапшырып олтургузуп коёт (ал экзамен берип жаттым эле деп айтканга оозу барбай, айткан ишин аткарып олтурup калат).

Аны мага айтканында:

– Ой, анан жөн-жайынды айтпайсыңбы – десем «айткандан айбыгып, жумшалбай жатып арандан зорго жумшалгам» – деп күлдүргөн. (Туардын ошол карындашы юморду жакшы көрчү.)

Кайсы бир жылы ал студенттер менен бирге картошка тергени Чоң-Кеминге барат. Келатканда бир аз картошка ала келдим – деди. «Аны кайда койдун?» – десем погребге салып койдум дегендин ордун «окопко» салып койдум деп күлдүрдү эле.



Туардын айтканын эки кылбагандыктары ошо карындаштарынын ыймандуулугу, улуу агасын атасындай көрүп, ыйбаа кылып сыйлагандыктары эле. Кийин Туар ошолордун баарын (тогузун тен) үйлөнүп-жайлантты. Алардын шаани-шөкөттөрүнүн салмагы толугу менен баягы эле Туар экеөбүздүн мойнубузга тушту.

\* \* \*

«Дарак мөмөлөгөн сайын ийилет» дегендей Туар жаңы куда-сөөктөрү менен сый, маданияттуу мамиле жасачу.

Жайнагүл деген карындашынын кайын журтунун келгендергисин кыскартып айта кетейин.

### «Өз ыктыярыңар менен эшикке чыккыла!»

«Карындашың таластыкка турмушка чыгып кетиптири» – деп угуп, Туар ичинен: «Жаратылыш ошондой, институтту болсо бүтүрдү. Буудайдын бараар жери тегирмен, кыздын бараар жери күйөө» дегендей кайсы убакытка чейин атасынын төрүндө олтурмак эле. Таластыкпы, башка жактыкпы, көңүлдөрү келишсе... – деп ойлосо да толугураак маалымат алгысы келип жургөндө, анын үйүнө уч-төрт киши келип тушту.

– Кулдугубуз бар. Кудаларыңар болобуз... – деп босогонун жанында бир аз буйдалып калышты үй ээлери эмне дешээр экен дегенсишиб. Туардын олбурлуу түрүн көргөндө жүрөктөрү ого бетер опкоолжуй түшкөнсүштү.

– Киргиле, жогору өткүлө, – деп жай айтканда, жүрөктөрүнүн дүкүлдөгөнү басыңырагансыды.

Кудалары орундуукка отургандан кийин Туар эки жагын каранган бүркүт шекилденип аларды бир сыйра карап өттү.



— «Алышты жакын кылган kız, тамакты даамдуу кылган туз» дегендей куда болсоңор кайдан келген элсиңер? Эмне деген жерден келдиңер? Айта олтургула, — деп тигилишти конокторго Турар, атасы жана жездеси Османалы.

Араларында казакча чалып сүйлөгөн бирөө бар экен. Чамасы кудалардын сөзмөрү окшоду.

Ал сөз баштап:

— Жайнағул деген кызыңар бизге келин болуп келди. Өзүбүз Талас деген жерденбиз, Чыңгыз чыккан элденбиз — деп көтөрүлүп койду.

— Таластан болсоңор касиеттүү жерден экенсиңер. Шекерденсиңерби? — деп сурады Турар тактагысы келип.

— Шекердин бери жагындагы Бекер дегенденбиз деп куудулданымыш болду кудалардын сөзмөрү.

Турар:

— Бекерден келдик деп, — күйөө баланын билими, адистиги, жумушу жок, бекерчилердин бирөө экенин кыйытып жатасың го, таластык тапан, — деп жылмайды.

— Биз жакта солай, билими, адистиги жок балдарыбыз жогорку маалыматтуу аял алыш, сону менен оокат кылыш кетеди, — деп ачылды кудалардын сөзмөрү.

— Аялдын оокатына акыйган балдарыңар адамдын чекесин ысытпайт го, — деп жылмайды Турар.

Жездеси Османалы сөзгө аралаша:

— Чүйлүктөр кыздарын бекер беришет экен, — деп уккан го бул митаам. Бекерденбиз деп ошону айтып жаткан чыгаар. Райкан деген акындын айтканы бар: «Кууланам деп ойлобо, кууратыш коёт жай гана» — деп, анысы кандай кууланыш эле кутулуп кетем деп ойлобо. «Калыңсыз kız болсо да, каадасыз kız болбойт» дегенди унутпа. Дагы кандай күнду көрөөрүңөрдү ким билет, — деп жылмайды.



Аңгыча дасторкон жайылды. Чай ичилип жатканда:

– Бизди мындай маданияттуу тосуп алат деп ойлогон эмеспиз, – деп шашкалактады кудалардын бирөө, үй ээлеринин сый мамилелерине ыраазы боло.

– Силер жакта кандай тосушат? – деп сурап койду Туар.

Ичегиси кызып калган бирөө:

– О, биз жакта, – деди ал, – жаман тосот, ат, араба менен келгендердин унаасын алыш чарбасында бир нече күн пайдаланышат. Машина менен келгендер болсо машинасын айдап кетип, кээде тетиктерин чыгарып алганга чейин барышат. Жаман сөздөр айтылат.

Анын сөздөрүн аңдып турган Осмоналы – муну силер бизге ырас айттыңар. Эми биз силерди жүндей сабап, кийиздей тепкилей элегибизде өз ыктыярыңар менен эшикке чыккыла! – деп Туар жакка башын буруп койду: «Муну көрдүңөрбү деңесип». Кудалар ойлонуп калганда, Осмоналы сөзүн уланта: – Аナン өзүңөрдүн салтыңар боюнча кайра киргизебиз, – дегенде аябай күлүштү.

– Аябагандай тамашакөй адамдар экенсинер, – деди кудалардын бирөө – үй ээлеринин мамилесине ыраазы экенин билгизип. «Эмне деген күндин көрөөр экенбиз деп келдик эле» – деп кошумчалады экинчиси.

Кудалардын бирөө кандуу согушка катышып, баш сөөгүнөн жарат алган жерин көргөзгөндө Осмоналы: – Булардын башы бузугун мындай таштайлы да башы бутүндөрүнөн баштайлы десе баары каткыра күлүштү.

Өзгөчө атам көзүнөн жаш чыкканча боору катып күлдү. Аナン ал сөзгө аралаша (көз жашын сүртүп жатып):

– Бу жакшылыктын көз жашы адамды жашартат дейт. Пайгамбарыбыз миң жашаган деп айты-



лат. Көрсө, ал киши ушундай үлпөттөрдө көңүлдүү олтурган ар бир күндү бир жашка тенеп койчу экен, – деди.

Кудалар атамдын ажарлуу жүзүнө дагы бир жолу тигиле карашты таңыркай, ушундай кишинин уулу кантип акын чыкпасын дегенсишип.

Мындай учурларда Тураг да алакачкан аттай «ооздугун тарттырчу» эмес. Бышырылган эт дасторконго коюлганда, тамашасын уланта: – Бул жактагылар сilerди «сексени камыр сегизи эт, себелеттиң таластык, кайран этти камырга тебелеттиң таластык» – деп келишкендей бүгүн биз жалаң эле камыр берсек да каниет кылсыңар, – деп күлдү.

– Мейли, мейли, – деп кудундашты кудалар.

Араларында Тургунбай деген киши бар экен мурда атка минээр болуп жүргөн. Коштошо баштаганда ошо киши айтып калды таңгала:

– Капырай, бу шаардыктар сiler мындай олтуруштарга күн мурунтан атайылап даярданасыңарбы. Болбосо мындай тамашаны дароо эле кантип таба көйсүңар, – деп.

Анда Тураг: – Тамашаны өзүңөр ала келип жатпайсыңарбы, – деп жылмайды, коноктор менен коштошуп жатып.

\* \* \*

Жогоруда айтканымдай ата-энесине каралашкан жагынан Туардын астына чыгуу кыйын эле. Айылга (85 км) ат тезегин кургатпай барып турабыз. Барган сайын тамак-аш, эт, ун, кант, чай, май, жумурткага (контейнер-контейнери менен) чейин алыш бараар элек.

Баргана Тураг апасын мойнуунан кучактап, алышыраак жерге ээрчитип барып жок-житигин сурап, дагы бирдемелерди бир топко чейин сүйлөшүшөт. «Айыл-апага баргана, карызыңардан кутулганга», – деп чөнтөктөрүнө бөлүп-бөлүп акча салып көёт. Анан кетээринде:



— Апа, келиндеринди катуу карма! Үндөрүн чыгарба! Коркпо! Тилинди албаганы болсо мага айт!  
— деп үнүн катуу чыгарып көкүтүп коёт.

— Койсөнчү, — дейм мен. Апаңды келиндери менен каршылаштырып эмне кыласың, — десем күлүп: «Тамаша кылып жатпаймынбы. Апам деле андай албуут эмес, жоош киши» — деп коёт басыңкы үн менен. (Ушул китеп басылып жаткан күндөрдө апасы жүз жашка чамалап барып, а дүйнө салды.)

Келиндери да Турарга ызаат кылып, дайыма жүгүнүп турушчу.

### Аялынын согончогу канабай

Турар аял алгандан кийин он жылдай андан балалуу болбой жүрдү. Қыргыздыкы белгилүү го, келин келгенден эки-үч жылдан кийин төрөбөсө, аны кетирип башкасын алат.

«Төрөбөгөн аялдан улактуу эчки артык», — дейт. «Муну кетирип, төрөй турган аял алып бербесенер Турар түяксыз калат» — деп айткандардын сөзүнө кулак салган жокпуз. Ошончо жыл өтсө да мен, атам, Турар үчөөбүз олтуруп бул жөнүндө бир жолу да сөз кылган эмеспиз. «Өзүнүн этегинен жалгагысы бар чыгаар» деген үмүт менен жүрө бердик. Бала жандуу Турар да өзүнүн балалуу болбой жүргөнүнө кайгырганын такыр билгизчү эмес. Ошентсе да Турардын төмөнкү ыр саптары анын жүрөгүн күй-калаган сезиминен улам жараган чыгаар:

Эмне чыгат айткан менен жалганды  
Көтөрсүң тағдыр башка салганды.  
Эмнегедир аяй берем өзүмчө  
Эне болбой, аял бойdon калганды.

(«Жашыл бойdon калганدار»)

Анын балалуу болбой жүргөнүнө мен катуу кайгырчумун. Бирөөлөр көчөдө бала көтөрүп, буту бас-



кандарын бойтоңдотуп жетелеп келатышса, эмне үчүн Қудай Таалам Туарга бир ымыркайын ыраа көрбөй койду, – деп зээним кейичү. Өзгөчө радиодон:

Термелегөр,  
Термелегөр,  
Ар бир уйдө  
Акжолтоюм  
Арча бешик... –

деген ырды укканымда (ошол жылдары бул ырды радиодон көп угузушчу): «Эмне үчүн Тукенимдин уйүндө арча бешик термелбайт» – деп сөөгүмдөн жалын чыкчу. Кийинчөрээк аялы кош бойлуу болду (биринчи жана акыркы жолу).

### Атам бириңчи небересин көргөн жок

Келиндин боюнда бар экенин айтып атамды кубанталы деп айылга бардык. Ал ооруп жаткан экен. Жаңылыкты айтсам: «Чынбы?» – деп төшөктөн обдулуп тура калды, чын дегендей башымды ийкедим. Атам төшөгүнө кайра кыйшайды да, менин колумду кармап туруп: «Уке! Эгерде кыз төрөлсө кыз экен деп жерибегиле», – деди. Мен макул дегендей башымды ийкедим. Ал кезде атама жаңы үй салдырып бергем. Башкалар он жыл бою бутүрө албай жүргөнде мен эки жылдын ичинде буттуртүм. Ал үйдө азыр Мырза деген инибиз турат. Эңсеп жүргөн небересин атам көрбөй калды. Атам көз жумарында жанында мен, Туар, Османалы учөөбүз болдук. Ошондук минтип коштум эле:

Атакем, ак бычактын мизи эле  
Айланайын атакем,  
Албагын, бергин деп турган  
Алтындей сонун киши эле.



Атакем, сур бычактын мизи эле,  
Айланайын атакем,  
Суратпай бергин деп турган  
Суналган сонун киши эле.

Айланып аккан арыкты  
Акырын барып ким жыгат.  
Айлына балдар келгенде  
АЗил сөз айтып күлдүрүп,  
Алдымдан тосуп ким чыгат?

\* \* \*

Туардын аялнынын айы-күнү жетип, төрөт үйүнө жеткиргенде баарыбыз ошол жерде болдук. Москвадан синдим Күлүмкан да жетип келди. Баланы «кесерево» жолу менен алыш, «кыз экен» дешти.

– Эркек болсо атын өзүм коёюн деп журдүм эле. Эми сиз коюңуз – деди Туар мени карап.

– Жок! – деди Күлүмкан туштан чыга калыш. – Алыссын жерден ат арытып келген мен коём, – деди ал.

Баарыбыз туура көрдүк.

– Аты Акылай болсун, – деди ал дароо эле. Аナン ақылдуу, ырыстуу кыз болсун, – деп кошумчалады.

Кызын төрөт үйүнөн чыгарып, үйүнө алыш баарышкандан кийин ар ким күттүк айтып келип жатты. Бир күнү Туардын таәжеси келип, Туар менен келинчегине ымыркайлуу болушу менен күттүктап, күттүктоо баракчасын (открытка) сунду. Туар ачып караса ичи актай болуп чыкты.

– Ой, таәже, муунунуз актай го. Ичине эч нерсе жазылбаптыр да – деди Туар. Мунун эмнесин бөресиз мага? – десе таәжеси:

– Сенден жакшы жазған кишини мен кайдан тапмак элем. Өзүңөргө эмнени кааласаңар ошону жазып алғыла, – деп күлдүрдү.



Ушул эле таәжеси мурда Туар комсомол сыйлыгын алганда да келип, бир күлдүрдү әле. Анда мындай болгон. Ал келген кезде биз конокторду чакырууга даярданып жаткан әлек.

– Эмне эле келин алчудай болуп чамынып-чачылып жатасыңар? – деп сурал калды. Иштин жөнжайын айтсак такыр түшүнбөй койду. Аナン ага түшүнүктүү болсун деп: – Акын, жазуучулардын мелдешинен Туар чыгып келди, – десек бир топко чейин ойлонуп турду да, анан:

– Жөө жарышып жүрөбү, же атчанбы? – деп күлдүргөн.

Бермет деген кичинекей жээни открытка жазып таякесин кыздару болушу менен күттүктап, акырында ишиңизге ийтилик каалайм деген сөздөрдү таба албай: «Туар! Хорошо работай!» – деп коюптур.

«Акылайым аман болсун», – деп айылга барып Туар той өткөрдү.

\* \* \*

Бир күнү Туар Османалы жездеси экөөбүзду үйүнө конокко чакырды. Столдун устүндөгү түркүн-түркүн тамак-аштын көптүгүнөн чыны көтүрган жер калбаптыр. Аны көргөн соң:

– Бизден башка дагы бирөөлөрдү чакырдыңар беле? – деп сурадым.

– Жок. Силерди эле, – деди Туар.

– Аナン эмне мынчалык көп оокат жасадыңар?

– Жездем экөөңөрдөн көбүрөөк сыйлай турган кишим жок менин, – деди ал.

Чала тоют болуп калган кезибизде полго үйүлүп жаткан көп китеңке көзүбүз түштү.

– Мына бу эмне болгон китеңтер? – деп сурал калдым мен.

– Ал менин жаңы чыккан китеңим. Ошону си-лөргө көргөзөйүн дедим эле, – деп жылмайды.

– Мынчалык көп китеңти эмне кыласың?



– Менин китеpterим дүкөндөрдө көпкө турбайт, дароо эле талап кетишет. Андан көрөкчө дүкөндөн көрүп калсаңар көбүрөөк сатып алып койгула, кийин көзгө сүртүүгө табылбай калат, – деп Туарар жездеси экөөбүздүн колубузга бирден китең кармatty.

Форматы кичирээк, окуганга да онтойлуу, чөнтөккө да батып кетчүдөй. Мукабасы калың ак кагаздан жасалыптыр. Көрүнүшү көркөмдүү. Сыртында китеptин аты «Кыл чокулар» деп жазылып турат.

Ача салганымда эле көзүмө Туардын өзүнүн ырларына арнаган саптары чалдыкты. Анда:

*Түрмүш жүргүн мойнуңа үйүп алып,  
Түүган жерди маңдаыйынан сүйүп алып.  
Түркүн-түркүн әлдерди кыдырып ырым  
Түйүнчөгүң жонуңа түйүп алып –*

деп жазылыптыр.

Андан ары барактасам көп эле кыска-кыска ырлар бар экен.

- Чын жүрөктөн куттуктайды! – дедим да анан:
- Эмне үчүн китебинде кыска ырлар көп? – деп сурадым.

– Азыр әлдин узун ырларды окуганга убактысы жок. Ошондуктан мындан ары мына ушулардай кыска-кыска, бирок нуска ырларды жазуу керек. Бул жагынан менин ушул китешим өрнөк болот, – деди ал. – Мен али эң бийик ашуулардан аша элекмин, эң мыкты ырларымды жаза элекмин. Менин дараметим али баалана элек. Ушу кезде бир пьеса жаза баштадым, – деди Туарар сөзүн уланта. Курулушчулардын тили менен айтканда керектүү материалдардын баары бар: кирчиинен тартып боёкторуна чейин. Ошолорду орду-ордуна жакшылап кынап коюу гана керек.

Анда ый да, күлкү да бар. Бар болгону төрт гана актөр ойнайт. Ошону бүткөнүмдө менин дараме-



тимди эл дагы бир жолу таразага салып көрөт, чыныгы баасын беришет, – деди. (Кийин ошол материалдар дарексиз болду. Биздин оюбузча эрге тиерде аялы алыш кеткен болуу керек.)

### Москвага акыркы жолу

Адам баласынын ичээр суусу түгөнүп баратканда жаратылыш кандайдыр бир жыشاан берет окшойт. Ошо жылы Турар: «Москвага барып, эже-кемди көрүп келбесем болбойт» – деп кетти. Ал жерде бир айдан көбүрөөк жүрүп калды. Айтымында көп эмгектениптири. Көп ырларын подстрочный котормолорун Москвалык бир акынга берген экен. (Кимге экени белгисиз болуп калды.)

Москвага кетип баратканда мага аябай дайындалап, суралып кетти. «Кыргызстан маданияты» гезитине бир макала калтырдым, ошого көз салып турсаңыз. Макала чыккан номурунан көбүрөөк сатып алыш койсоңуз. Болбосо ал кийинчөрөэк таылбай калат – деп. Макаланын чыккан, чыкпаганын Москвада туруп да күнүгө телефон аркалдуу сурап турду. Ал макаланын газетага чыкканына, ошончолук чаңкаганына караганда ал өзүнүн акыркы эмгеги экенин сезгендей. (Акын Субайылда Абыдикадырованын чыгармачылыгына арналган ошол макаласы «Булактын башталышы» деген тема менен «Кыргызстан маданияты» гезитине 1989-жылы 4-майда басылыш чыкты.)

Ошондо Турар Москвага эжеси Күлүмкан менен коштошкону баргандай болду. Андан кийин ал экөө көзү тириүсүндө жолугушкан жок.



## Коштошуу күнү

1989-жылы кыш катуу болуп, кар калың түштү. Кечке маал үйүндө иштеп олтурганда капысынан жүрөгү токтоп калат. «Алдыраар күнү жаздыраар» болуп ал күнү аялы кызматтан, кызы окуусунан кеч келишет.

...Османалы кызматтан жаңы эле келип, каалганын түбүндө туруп, сырт кийимин чече баштаганда телефон шыңгырап калды. Трубканы алыш, унчукпай бир азга угуп турду да:

– Тураг ооруп калыптыр. Жүрчү, барып келели, – деди күйүттүү кабар укканын билгизбеске аракет кылышпай.

– О, койчу. Түн ичинде эмне бар. Эртең күндүз эле барабыз, – дедим эч нерседен капарсыз.

Аңгыча телефон кайра шыңгырады. Бул жолу трубканы мен алыш, келинимдин үнүн (тили буруу эле) дароо эле тааныдым. Ал: – Апа, Тураг таяке өлбөдүбү, силер эмне үчүн ушул убакытка чейин үйдө олтурасыңдар? – деп баллп эттире айтса болобу!

– Эмне дейт?! – деп бакырып трубканы ыргытып жибердим. (Телефондун бырын-чырыны чыгышпай калды.)

Атаны катыгүн ай-я! Каяктагы балакетти айтып салды, – деп кобурады Османалы.

Аңгыча кайним, келиндерим кирип келишип, дары берип, кайрат айта баштапшты.

Эшикте күтүп турган машинага түшүп, дароо эле жетип бардык. Батирине кирээрибизде бутум чалыштап баспай калды. Кирээrim менен Турагдын кыймылсыз жаткан денесин көргөндө, эсимден танып калдым. «Тез жардам» чакыра коюшуп, мени ажалдан аман алыш калышты. (Ошол бригаданын дарегин тактап калышпаганына өкүнөм.)



Кайгыргандын да чеги болот. Аны да көтөрө билүү керек экен. Катуу кайгырганымдан ошо күн да менин өмүрүмдүн ақыркы күнү болуп кала жаздады.

...Сөөкту кайсы жерге коюу жөнүндө ар кандай пикирлер айтылды. Бирок Туарардын өзү жазып калтырып кеткен төмөнкү ыр саптары чечти:

*Атыр шамал соккон кезде таңында,  
Ажал сойлоп иниңдердин канында.  
Ал кезекте мен жатармын солк этпей,  
Атакемдин бейитинин жанында.*

Жазуучулар союзунда коштошуу аяктагандан кийин табытты алыш чыгып жатканда он чакты албеттүү жигиттердин бели кайкалап көтөрө алышпай, машинаны жакындастып айдатып келүүгө турра келди. Киндик каны тамган Сары-Булак айылына алыш бардык. Жерге бериле турган күнү ақын менен коштошуу учун эл аябай көп келди. Коштошоордо анын жолдош-жоролору сөз сүйлөштү.

Эл жазуучусу А.Стамов Туарардын «Дөң үстүндө толгонуу» деген классикалык ырын окуду.

*...Түш-түштән элдер чубап  
арбыйт жыйын,  
Ар бири кармана албай  
төгөт ыйын.  
  
Өлүмдөн канча коркпойм десен өдөр  
Баары бир, күндү таштоо абдан кыйын.  
Эл менен бирөө өлсө мен да барам,  
Узатып  
чөңгөлдөктеп турпак салам.  
Бир күнү элдер менен кошо жөнөп,  
Кайрадан алар менен кайтпай калам.  
Ошондо кымбат венок сөзүңөрдөн  
Түүгөн журт  
суранаарым өзүңөрдөн*



*Татыктуу деп чечсеңер  
жалгыз тамчы*

*Бысык жаш тамызыгыла көзүнөрдөн –*

деген жерине келгенде көзүнөн жаш албаган адам калган жок.

Туугандары тарабынан сөзду Туарды беш жашынан баштап багып, өстүрүп чоңойткон жездеси Осмоналыга беришти.

Ал кылкылдаган элди бир карап алыш толкунданып, каргылданган үн менен: «Калайык!» – деп ачуу кыйкырып алды да, муун-жүүнүн токтото:

*Улуу тоодон үн салса  
жалгыз улар  
Ошол биздин Кожомбердиев  
Туар.*

Ал сайраганда асмандагы  
куш дагы токтоп угаар –  
деп бир акын айткандай:

*Туар –  
Асмандагы алгыр күшубуз эле,  
Чарбактагы гүлүбүз эле,  
Ааламга жеткен үнүбүз эле,  
Дарактагы булбулубуз эле,  
Чаалыкпаган дулдулубуз эле,  
Аска-зообуз эле,  
Асман мелжиген тообуз эле,  
Мөмөлүү багыбыз эле,  
Гүлдөгөн шагыбыз эле,  
Назик гүлүбүз эле,  
Гүлүбүз калды күбүлүп,  
Эл-журту калды түңүлүп –*

деп дагы бир нерселерди айтып, анан: «Кош! Бир боорум Туар!» – деп аяктады сөзүн, көзүнүн жашын чубуртуп.

Маркумдун сөөгүн алыш чыга баштаганда айылдын арасы ыйга толуп кетти. Табытты көтөргөндөр-



дүн асты көрүстөнгө жетип калганда элдин арты (көптүгүнөн) айылдан жаңы чыгып келатты.

Коюп келгенден кийин Туардын инилери көз жашын көлдөтүп өкуруп турушту. Уулум Жаныбек мени бекем кучактап алыш: «Таякем биз менен бирге барып, кайра кайтпай калды», – деп өпкө-өпкөсүнө баттай ыйлап жатканы азыр да көзүмө көрүнүп, жүрөгүнүн соккону сезилип турат.

Ошондо мен минтип кошконум эсимде:

Адырга чыга жайлаган,  
Алкынтып кулун байлаган.  
Ат жалында ыр жазып,  
Тукеним, аалам журтка арнаган.

Кериге чыга жайлаган,  
Керилтип кулун байлаган.  
Кереметтүү ыр жазып,  
Тукеним, келечекке арнаган.

Кер жорго минсе жарашкан.  
Кереметтүү ыр жазып,  
Керек болоор чагында  
Тукеним, кейип топтон адашкан.

Сур жорго минсе жарашкан,  
Сууруулуп топтон чыкканда  
Тукеним,  
Сумсайып топтон адашкан.

Өйдө чыксам өбөгүм,  
Ылдый түшсөм жөлөгүм.  
Чырпыктайдай жетелеп  
Чынар кылган бөбөгүм.

Бадалдан кечкен кечүү элең,  
Балакетиң алайын,  
Балпайып келип кучактап,  
Падышам, эжем, дечү элең.



Ай тийген ойдо кечүү элең,  
Айланайын Тукеним,  
Алдымдан чыгып кучактап,  
Алтыным, эжем, дечү элең.

Тараза жылдыз батпайбы  
Таң агарып атпайбы.  
Таланты ташып турганда  
Тукеним, таң атпас жайда жатпайбы.

Күн чыгады кылайып,  
Күнүгө эстеп кеп салып.  
Күйүп бышкан аял жок,  
Аны үчүн  
Күйүп ыйлайм муңайып.

Ай чыгады кылайып,  
Алпештеп баккан Акылды  
Атасыз жетим дегенде  
Арманда болом муңайып.

### Күлүмкан күйүткө чыдай албай...

Туарардын көзү өткөнүнө алты ай болгондо Москвада жашап турган синдим Күлүмкан анын күйүтүнө чыдай албай аркасынан о дүйнөгө кетти. («Жамандык жалгыз жүрбөйт» деген ачуу сөз ушундайдан улам калган окшобойбу.) Биздин бири-бири-бизге кылган аяр мамилебизди, ынтымагыбызды билген адамдар таң калышаар эле. (Ал жөнүндө акындардын бир катар чыгармалары да жарагалган.)

Күлүмкандын сөөгүн Москвадан самолет менен жөнөтүүгө Алмазбек аябай аракет жасады. (Ал кезде Федоровдун клиникасында иштечү.) Күлүмкан-дын кайын журту, бир туугандары, жолдош-жоролору болуп самолёттун келишин күтүп турдук. Мен безгек болгондой калчылдайм. Анын үстүнө



Туардын бир ыры эсиме түшүп, ого бетер муун-жүүнүм бошоп, жыгылганы эле араң турам.

Туар ал ырды эмнеден улам жазганын билбейм.  
Ошол ыры бул эле:

*Сен сүйгөн аэропортко эжең келди,  
 Сексенге жакындаган энең келди.  
 Сагынып сен күткөн күн,  
 биз күткөн күн  
 ...Салынып таш табытка  
 денең келди.*

(«Аэропортто»)

Самолёт келип токтогондо баарыбыз табытты алып чыга турган тарапты карай умтулдук. Табыт салынган машина жаныбызга келип токтогондо чыккан өкүрүк «Манас» аэропортунун айланасын-дагы аваны жарып жиберди.

Атасы менен Туардын жанына коюуну чечтик. Жерге берээрдин алдында жолдош-жоролору, каяын-журту табыт башында коштошуу-эскерүү сөздөрүн айтышты. Бирге окуп, иштеген курбулары Калыйман Абдыкеримова, Ксения Искеновалар Күлүмканын университете окуп жүргөн кезиндеgi зиректигин, адамдар менен катташканын ажарын ачаарын, Улуттук университеттин педагогика кабинетинде бир топ жылдар бою (Москвага көчүп кеткенче) үзүрлүү эмгектенгенин, эки уул тарбиялап өстүргөнүн, улуусу Канатбек илимий даражага ээ болуп, дүйнөнүн эң ири шаарларынын бири болгон Москвада жогорку кызметтä иштеп жургөнүн айтышты.

Кайын журту тарабынан жездеси Асан деген киши сүйлөдү (ал киши узак жылдар бою жергиликтүү бийлик органдарында иштеп, ак журуп, тике сүйлөгөн киши эле).

«Эжени көрүп, синди өсөт» дегендей деп баштады ал сөзүн: «Келинибиз Күлүмкан атактуу акын



Туарды тарбиялап өстүргөн кудачабыз Уулчаның тарбия-таалимине сугарылган асыл адам эле. Адамдын оюндағысын көзүнөн көрүп турчу. Айланасын-дагыларга мамиле кылганы өзгөчө болчу. Аялзатынан мындай адам чанда чыгат. Биз Шабото тукумунанбыз, Шабото тукумунун кырк келини бар. Ошо кырк келини бир тең эле да, Құлумканыбыз бир тең эле. Биз аны сыйлап, атынан айтпай Қүкө деп келчүбүз, мындай адамды жерге қыюу кыйын. Айла жок! Кош, Қүкө!» – деп аяктады сөзүн көзүнө жаш ала.

\* \* \*

«Өгүздүн өлгөн жеринде өкүр» дегендей анын кырк, ашын (бул жерден кой союп алыш барып) Москвадагы үйүндө өткөрдүк. Тааныштары, жолдош-жоролорунун баары келишти. Ал жерден да үн чыгарып мындай деп коштум эле:

*Көрүп койсом көөнүм ток,  
Көп эл жүргөн Москөөдөн  
Көрөйңін, – деп мен келсем  
Көп эл жүрөт, Қүкөм жок.*

*Карап койсом кардым ток  
Калың әл жүргөн Маскөөдөн  
Карайын, – деп мен келсем  
Калың әл жүрөт, Қүкөм жок.*

Бүгүн бар да, эртең жок деген ушу турбайбы. Жанымдай көргөн эки бир тууганымдан айрылып, аларды жоктоп жазам деген түшүмө да кирген эмес.

Баяныбызды аяктап баратып, Туардын аялды жана кызы жөнүндө эки ооз сөз айта кетпесек, анын жеke турмушу бүдөмүк болуп қалчудай.



\* \* \*

Туурасын айтуу керек – аялды Кундуздун колунан иш да, аш да келген адам болчу. Астыбыздан кыя өтпөй сыйлап турчу. Сыйга-сый дегендей биз да аны сыйлачубуз. Ошондон улам ал: «Эжеке, сизден көргөн жакшылыктарды мен өз энемден да көргөн эмесмин» – деп келчу.

Тураг болсо өзүнүн аялды жөнүндө, анын көзүнчө эле: «Мунун акылы чолок, урма. Аңды-дөндү карабай башы ооганын жасай бермеси бар. Муну «актак» деп тизгинин тартып турган эле менмин» – деп келчу. Аны Кундуз өзү да танчу эмес. Туарадын көзү өтөөрү менен эле ал таптакыр башкacha болуп өзгөрдү. Мага кескин, баатырыраак сүйлөп, каяша да айта баштады. Көрсө, ал жаңы турмуш курууну ошондо эле түптөп жүргөн эжен. (Ал кезде анын жашы кырктан ашып калган.)

Ошондой болгон күндө деле ата-энесиндей болуп калган биздин астыбыздан өтүп: «Тагдырым ушул эжен, эми таалайымдан көрөйүн» – десе ыйлап-сыктасак да адамча түшүнөт элек да. Анын жолун ким тосмок эле, ортобузда кызы Акылай турат.

Бирок ал анткендин ордуна «өзүмдү өзүм билем» деп, чолок акылдуулук кылышп бирөөнүн жылуу турмушун бузуп, капкалдуу шаарына бүлүк салды. Бала-чакасынын көз жашынан корккон жок. «Бирөөнү бактысыз кылышп, өзүң бактылуу боло албайсың» деген накыл кепти капарына алган жок. Жаңы тийген күйөөсү эки жылдан кийин өлүп, же үйдө жок, же чүйдө жок болду. Туарадын бир туугандарынан, жолдош-жоролорунун баарынан сүрүлүп калды. («Арбак урат» деген сөз да бекер жеринен айтылбаса керек.)

Өзүнүкү аз келгенисип, кызынын турмушун да быкы-чыкы кылды. Кызы Эл аралык кыргыз университетеинде окуп жүргөн жеринен чыгарып алышп, (угушубузга караганда) «пайдалуу» жерге ишке ор-



ноштурат. Андан ары бирөөлөрдүн оокаттуу турмушуна көз артып, жайсыз жерге күйөөгө берет... Кыз төрөп, күйөесү менен ажырашып кеткен дешет...

Туардын эстелигин ачаарыбызда кызы Ақылайды атايылап чакырдык. Келген жок. Андан бери жыйырма жыл өттү. Бирок ардактап баккан атасынын бейитине бир жолу да барып (жөө басса жете турган жерге) жалгыз бутак гүл койгонго жарабады. Ақылга сыя турган нерсе эмес. Атасынын бир туугандарынын көбү Бишкекте жашайт, көзү тириүү. Алардын кимиси менен катташам десе кучак жайып тосуп алышаар эле. Ошончо бир туугандары туруп, өзүн өзү «томолой жетим» кылып жүргөнү эси жоктугу чыгаар.

*«Ақылайым аман болсун,  
Андан башка не керек» – дечү эле Туар.*

### Туардын көзү өткөндөн кийин

Алгач өткөн бир нерсеге токтоло кетсем. 1985-жылы 30–31-августтарда Туардын чыгармачылыгы боюнча «Лира кечеси» өткөрүлгөн. (Ал эки күнү Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында болду.) Ошо кече жөнүндө таланттуу режиссер Медербек Назаралиев менен Керимбек Ибраимов экөө «Кыргызстан маданияты» гезитине «Ың нөшөрү» деген көлөмдүү макала жазып чыгарышты. Анда булар айтылган: «Буга окшогон кечелер мурда деле өткөрүлүп жүрчү. Бирок алар бири-бирине эгиз козудай окшош эле. Туар Кожомбердиевдин кечеси мурдагылардан айырмаланып, адамды өзүнө тартып, башталышы салтанаттуу, мараасы шаңдуу болуп өттү. Туар Кожомбердиевдин ырлары нөшөрдөй төгүлдү. Анын сөздөрүнө жазылган мөлтүр булактай обон кайрыктары угулду. Чынында эле эки saatтык ыр майрамы болду». («Кыргызстан маданияты» гезити, 5-декабрь, 1985-ж.)



Ошол кеченин жалпы көрүнүшү жөнүндө «Ленинчил жаш» (азыркы «Агым») гезитинде мындаи деп айтылган: «Отурууга орун жетпей калгандар туруп көргөнүнө ыраазы болушкан. Сахнага гүл тоодой үйүлүп, акындын уч жүздөй ырына чыгарылган обондордун эң мыктылары аткарылганда дүңгүрөгөн кол чабуулардан имараттын дубалдары солкулдап тургансыды. Акындын заңкайган тулку бою эзелки элибиздин күч-кубатын элестетип тургандай сезилди. Ал өзүнүн чыгармаларын чыра-йына чыгара жатка айтып жатканда залдагы элдин деми дымып, чымындын учканы угулуп турду. Берилген суроолорго акындын шыр, таамай кайтарган жооптору анын профессионалдык даярдыгынын бийиктигин, көз карашынын кенендигин, терендигин далилдеген керемет эле.

Эки сааттан ашуун созулган бул кече кыргыз сыналгысынын Асанбек Иманбаев жетектеген тобу тарабынан жазылып алынганда маданиятыбыздын тарыхынын документалдуу бир жакшы барагы жарапалды го деген ойго кеттик («Ленинчил жаш» гезити, 1990-жыл, 14-август).

Кийинчөрөөк ошол баалуу жазууну бир кара ниет өчүрүп таштоого аракеттенип жатканын угуп калып, аны Туарга айтсам, ал кебелбей: «Кийин элүү жылдыгымда андан да жакшы кылышп жаздырам», – деп койду.

Бирок ал тилегине жетпей калды. Кийин текшертип көрсөк, республиканын телевидениесинде, радиосунда Туардын үнү, же бир кичинекей элеси калбаптыр.

«Арасынан бири келип жаштардын,  
Аябай бир мооку канаар кастардын», –

деп Туар өзү жазгандай анын үнүн, телевидение-деги элесин калтырбоого көралbastар аябай аракеттенишкени менен, Туардын томдогон чыгармаларын кантип өчүрүшмөкчү.



\* \* \*

1991-жылы Туардын 50 жылдыгын өткөрүүгө аракеттендик. Адегенде колхоздун башкармасы (анда колхоздор таратыла элек кези) Эсенбек Абдраимов аракет жасай баштады. Жалгыз кишинин колунан келе бербесин көрүп, жездеси Османалы Чүй облусунун ошо кездеги губернатору Апас Жумагуловгө барды. Ал киши иштин чоо-жайын угуп туруп, Жайыл районунун акими В.Г.Давыденкого телефон чалып: «Юбилейди эң жогорку деңгээлде өткөргүлө» – деп дайындады.

Ошондон кийин бул ишке райондун коомчулугу жапырт киришип, мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде өткөрүлдү. Юбилейди өткөрүү учун Сары-Булак айылына жакын жерде жаратылыш атаялап ачык асмандын астында жасап койгон, театрга окшогон жер тандалып, анын айланасына элүүдөй боз үй тигилди.

Бул ишке Туардын аталаш иниси, белгилүү каскадёр Усөн Кудайбергенов өзгөчө шаң киргизди. Каскадёрлордун оюнун көргөзүп, мамлекеттик цирктин артисттерин вертолёт менен алыш барды. Көк бөрү тарткандардын байгесине бир жылкы берип... «Чынгыз хан» киносuna тартылган эки кабат боз үйдү алыш барып тикирип, элди таң калтырды.

Туардын жолдошу, белгилүү обончу, дирижер Сардарбек Жумалиев Карамолдо Орозов атындагы оркестрди алыш барды. Кийинки күнү эскерүү кечеси филармониянын чоң залында өткөрүлүп, Туардын ырларына жазылган сыйкырдуу обондор жаңырып, көрүүчүлөргө дагы бир ирет рахат тартууланды.

Туар Кожомбердиевдин 50 жылдык маракесинен алынган толугураак репортажды «Эскерүүлөр» бөлүмүнөн окуй аласыздар.



## Эстелиги жөнүндө эки ооз сөз

Туардын эстелиги айылдын жогору жагындағы дөңдө алыстан заңкайып көрүнүп турат. Аны орноткончо ар кандай сөздөр айтылды. Тұрмуштиричилик жагынан тейлөө комбинатында (быткомбинатта) жасалып жаткан плиталардан эле алып келип койбайсуңарбы деген чолок ақылдуулар да болду.

Ар нерсенин маалы, мааниси, маданияты болот. Эстелик деген аны көргөн адамга кандайдыр бир таасир калтырып, ойлондура турган болуу керек (өзгөчө белгилүү инсандардыкы).

Демек, ал терең ойлонулуп туруп, иш жүзүнө ашырылууга тийиш.

Туарга эстелик жасатууда анын өзү жазған төмөнкү саптарын әске алдык:

*Эстеликтин ичте бардай арманы,  
Былк этцигө жетпейт анын дарманы.  
Учурунда ажал корккон азамат  
Учуралбайт төбөсүнөн карганы.*

(«Эстелиги баатырдын»)

Ушундан кийин ага эстеликти бюст түрүндө жасатууга дитибиз барган жок. Андай эстеликтин үстүнө кар жаап, эрий баштагандагы, төбөсүндө күштар олтурғандагы кебетеси аянычтуу көрүнөт. Андай эстелик тургузуп, канаттууларга булгаткыбыз келген жок. Ойлонуп, мындай чечимге келдик:

Биринчиден, ал Туардын поэзияга кошкон салымын әлестетип көлөмдүү болууга тийиш.

Экинчиден, өзүнүн чыгармаларындай өзгөчөлөнүп турууга тийиш.

Үчүнчүдөн, эстеликтин «От өчпөгөн коломтонун» жанында турганы ылайыктуу.

Биздин бул оюбузду Эл сүрөтчүсү Виктор Арнольдович Шестопал иш жүзүнө төп келтирди.



Туардын элеси «Кара-Балтанын капчыгайынын Кара аскасынан омкоруп келингендей үйдөй граниттин бетине чегилген» (К.Ж.) Өзү туулуп-өскөн тоолорго ойлуу гана серп салып турат, кудум эле тириүү кезинdegидей (адеп көргөндө селт дей түшөсүн). Акын тулку бою менен коломтонун табына жылынып тургансыйт. Туар өзү ташка жазып калтыргандай:

*...түпкүрүнөн ач өлүмдүн  
Дапдаана көрүп туралам  
Өмүр таңын –*

деген сөздөрүн окуган киши анын ырлары ар бир танды элибиз менен бирге тосуп, кылымдар бою кызмат кыла берээрин дааналап турат:

*«Үрларың жашай берет аруу жандай,  
Ар таңда күндү тоскон айылдардай.»*  
(Б.Бугубаев, «Кызыл от» )

### Эстеликтин кыскача тарыхы

«Керектүү таштын оордугу жок» дегендей көңүлүбүзгө толо турган ташты издең Токмоктогу таш иштетүүчү заводго 37 жолу бардык. «Мээ кайнаткан» ысыкта тырмактай неберелерибиз менен сүйрөлүшүп кандай гана транспорт менен барганыбыз жок. Заводдун директору (аты-жөнү эсимде калбаптыр) жалооруп: «Эже, келе берип бир чакадай көз жашыңыз төгүлдү. Каалаганыңардай таап бөрөйин, – деп ордунаң туруп келип, маңдайымдан сылаганы эсимде. (Мындай учурларда кылган мәримдүүлүк баарынан кымбат әмеспи.)

Ташты тандап алганыбыздан кийин, аны Бишкекке алыш келип, сүрөтчүнүн устаканасына киргизүү да оцойлукка турган жок. Аны көтөрө ала турган кран издең канча убараландык.



Таштарды көзөтүү учун Бишкектин бир заводуна заказ берип, атайын көзөгүч жасаттык. Темир тосмосун атайын чийме (эскиз) менен улуттук оймо түрүндө Кара-Балтанын темир буюмдарды жасоочу заводунда жасаттык. (Эжеси Құлұмқандын мүрзөсүнө да дал эле ошондой тосмо койдурдук.) Эстелик орнотула турган Сары-Булак айылына (шардан 85 км аралыкта) 59 жолу бардык. Орнотконун Кара-Балтанын курулушчулары иш жүзүнө ашырышты.

Жайыл районунун ошо кездеги жетекчилери Төлөгөн Рахманов, Г.В.Давыденко, Қулжан Жұмабаев, Эсенбек Абдраимовдор да кол кабыш кылышты. Өркүндөрү өссүн.

Бардык учурда мага жөлөк-таяк болгон уулдaryм – Каныбек, Жаныбек, Алмазбек, түгөйүм Османалы болушту. Эстеликке сарп кылынган чыгымдарды уулубуз Жаныбек өзү жалғыз көтөрдү. Колуңдардагы китеptи чыгарууга сарпталган чыгымдарды да ошол чыгарды.

Таякеси Туардын арбагы колдоп жүрсүн! Арбак колдойт дегенге мен мындан улам ишеним. Бир жолу Жаныбек Сары-Булакка барып келатканда караңғы кирип кетет. Жамғыр жаай баштап, жол тайгалак болуп, жакшы көрүнбөй автомобиль аласалып кетип, өзү аман калат. Андан да таң калыштуусу машинасынын тырмактай жери да чийилбептир. Ушундан кийин «арбак колдойт» дегенге кантип ишенбейсисиң.

Акырында айта кете турган нерсе – эстеликти ачаардын алдында жаан-чачындан «жердин мәэси чыгып» жаткан. Түнү менен таң атканча жааган кар эртең менен басылып, күн чайыттай ачылып (Туардын пейилиндей), айланы аппак карга оронуп, тоонун көркүнө көрк кошкон керемет көрүнүш эстеликтин ачылышына келгендерге жарық маанай тартуулады. Бул 1993-жылдын 26-ноябрь эле.



Ал эми 2005-жылдын 28-январь күнү абын Туар жыйырмада беш жылча жашап, чыгармаларынын дээрлик бардыгын («Кыл чокулардан» башкасын) жараткан тамда (Бишкек шаарындагы Токтогул көчөсү, 92) ага эстелик такта орнотулду.

Анда:

«Ыры менен өзүн өлбөс жасаган,  
Ушул үйдө абын Туар жашаган» –

деген жазуу улуу абын Туар Кожомбердиевди элестетип турат.

Муну учун ЖК экс-депутаты А.Р.Райымкулов көп күч жумшады.

### Китеп аркылуу жөнөтүлгөн кат

**Кыргыз Республикасынын  
Жазуучулар союзуна  
«Көлчүктөгү айдын»  
каармандарынан**

«Тулпар тушунда» дегендей кыргыз адабиятына «Көлчүктөгү айдын» берген абын Туар Кожомбердиев учурунда Жазуучулар союзунун ишине жигердүү катышкандардын бири эле.

Союздун мүчөлөрүнө дача участокторун алыш берүү маселесин көтөрүп чыккандардын бири да ошол болчу. Ошондо анын өзүнө да алакандай жер берилген. Анда биз анын кичинекей ини-карыйн-даштары адегенде атабыздан, андан кийин агабыз Туардан айрылып, жарык дүйнө көзүбүзгө көрүнбөй турган кезде анын участогуна аялы тәээк болуп журду. Ал эрге тиери менен ач көз адамдар анын участогун бөлүп алышып «өлгөндүн үстүнө көмгөн» кылышып, журтурн кетмендеп салышты.

Алардын аракетин арбак туура көргөн жок окшойт. Анын участогу басымчылардын бирөөнө буйрубай калды. Экинчиси да сатып жиберип, кочө



качты. Ошентип Жазуучулар союзунун дачасында айкөл акын Тураг Кожомбердиевдин изи да калган жок.

«Өлгөндөрдү сыйлабай, тириүлөрдүн иши арыбайт» демекчи, эми маркум Т.Кожомбердиевдин арбагын сыйлай, анын мурдагы участогунун ордуна бөдөнөнүн уясындай жер ыйгарсанар.

Биз ал жерге Туардын «Коломтосун» уюштурасак дейбиз.

Ал жерде (жаратылышта) акын, жазуучулар менен Туардын чыгармаларынын каармандарынын жолугушуулары уюштурулуп турса;

– Ыр дүйнөсүнүн ышкыбоздору чогулуп ырларын окуп, пикир алмашып турушса;


– Жаш калемгерлер адабияттын көч башылары менен баарлашып турушса.

Акын Туардын 70 жылдыгына карата (2011-ж.) анын чакан музейин уюштурасак. Дагы башка асыл ойлор уяласа.

Ошентип, калемдешицер Туардын «Коломтосунун оту өчпөй» турса, өзүңөрдү да арбагы менен колдой жүрөрүнөн күмөнүбүз жок. (Бул маселе бөюнча союздун дача участокторун башкарып жүргөн Арыкова Жийде айымга бир канча жолу кайрылганыбыздан майнап чыкпаганын айта кетели.)

*Канатбек, Адыл, Карыбай, Эрмек, Мырза, Гүлжан, Нургүл, Айна, Жайна, Берди (Кудайберген)*

*Бишкек шаары, 1-сентябрь, 2007-ж.*





## II бөлүм

### Эскерүүлөр

#### КАЙРАН ТУРАР...

Туардын кайтыш болгонун укканда, көз алдым-ма заматта анын элеси келе калды. Албеттүү, көзгө толумдуу, көркүү жигит эле го, эсил кайран. Бала чагынан спортко катышып, айрыкча бокс ойнунда машыгып, келбетин келиширип калыпка салган эмес беле. Кайкалап салмактуу басып баратса, көчөнүн көркү чыга түшчү.

Алл мүчөлүү азамат боло туруп, Туар бала кыял эле, балача чынчыл эле, ак көңүл эле. Кээде арзыбаган жаңы кабарларга, анча-мынча укмуш көрүнгөн окуяларга деле жаш балача таңыркап калчу.

Туар жогорку окуу жайында, мен аспирантурада окуп жүргөндө экөөбүз ынак, сырдаш, пикирлеш элек. Ал мага көп келип, жаңы жазган ырларын окуп, уккан-көргөндөрүн божурап, жашчылык-масчылык дээри менен омбу-домбу кылган-эткендерин күлкү аралаш айтып берчү, классик орус акындарынын ырлары тууралуу мен кандай ойдо экеними такып сурай берчү. Анын ошондогу күрпүлдөгөн жаш өмүрү мага өз нугунан чыгып, кең сайда нары-бери ооналакташ агып жаткан тентек дайра сыңары көрүнөр эле.

Туар бала чагынан эле калкыбыздын оозеки көркөм сөз казынасынан азыктанып, элдик ырлардын жаңырыктарына кулагын кандырып, улуттук жазма поэзиябыздын тажрыйбасын ац-сезимине чөгөрүп, ырдык угумун жана тилдик туюмун эртөлөп ойготкон, ыр токуу техникасын эртөлөп үй-



рөнгөн, акындык жөндөмүн, атугул, төкмөлүк дара-жасына чейин өстүрүп барган. Ошон учун ал мыйы-гындағы чырымтал али қылкан таризин ала элек-те эле адабият майданына үйрөнчүк ыр жазар, та-лапкер калемгөр әмес, қадыресе дасыккан акын катары жарк этип кирип келип, бат эле адабий чөйрөгө таанылды, көпчүлүк окурмандар арасында қадыр-барк тапты.

Туардын өмүрлүк бирден бир кесиби, жакшы билген өнөрү эле акындык получу. Албетте, ала-кандай қыргызда жазма түрүндө ыр кураштырган-дын жөн-жайын, ыгын, акы-чүкүсүн жакшы би-лип алгандар абдан көп. Бирок алардын арасында чыны менен акын жандуу жарагандар сейрек. Туар ата-энесинен акын туулган бир бөтөнчө жан эле. Экинчиден, башкалардан айырмалуу көркөм ойлому бар сүрөткөр эле. Асыресе, айтайын дегендерин көпчүлүктүкүнөн кескин өзгөчө, кайманалуу, өтө маанилүү айтканга ашкере уста калемгер эле. Менин жеке пикиримче, поэзия тилинде адеп окуган адамды аптыктырып койгудай метафора-луу сүйлөш жагынан Туардан өткөн акын азы-рынча қыргыз журтунан чыга элек. Мен мууну Туардын көзү тириүсүндө эле калк кашына чыгып сүйлөгөн сөздөрүмдө, айрым макалаларымда ай-тып-жазып жүргөн болчумун.

Туардын акын катары дагы бир артыкчылы-гы: ал табият менен турмуш көрүнүштөрүн куду қыл калем менен тарткан сүрөттөрдөй қылып жан-дуу, элестүү, туюмдуу тарта билген пейзажист эле. Анын пейзаждык ырларынын ичинде төрт тарабы төп келген шедеврлер бар.

Туар кыска өмүрүндө көп жазды, бир канча ыр китептин автору болду. Албетте, жалаң гана поэзиянын аркасы менен ырыссысын таап жүргөн жан-дар сыйктуу эле ал бардык ырларын бир қылка мыкты чыгара алган әмес, кәэде караң калгыр көр оокаттын айынан да далай ырлар жараткан. Би-



рок анын жыйнектарынын ичинде поэзиянын нукура туундулары, көркөм сөздүн чыныгы берметтеги кыйла эле көп, ошолор, буюрса, Туардын атын эл эсинен өчүрбөйт. Анын мезгил элегинен өткөн ырлары бу жарык дүйнөдө кыргыз тили жашап турганда кайра-кайра басылып, өз өмүрүн улай берет.

**Салижан ЖИГИТОВ.**

«Ленинчил жаш», 4-февраль, 1989-ж.

## ҮМҮТ ӨЧПӨЙТ

Күнү кечээ мен Туар Кожомбердиевдин үйүнө телефон чалгам. Жазуучулар союзунда Жолон Мамытовдун Токтогул сыйлыгына көрсөтүлгөн китебине талкуу болмок, ошого чакырган элем. «Чынымы айтсам, шартым бир аз келишпей турат, колум бошосо эле барайын», – деди Тукем. Эртесинде болжогон убакта келип калыптыр. Жыйында биринчилерден сөз алыш сүйлөдү. Мамытов менен кандай таанышканын, бирге жүргөн күндөрүн төгүлүп айтып, «буйруса, Жолон жөнүндө эскерме жазуу оюмда бар» деп, аягында калемдеш курбусуна арнаган эки түрмөк ырын окуп берди.

Башкаларды билбейм, мен анын кебин муюп уктум, ичимен «бекер жеринен чоң абын эмес турар, пейли таза, жолдошчуулукка бек экен» дегенчелик ага абдан ыраазы болуп отурдум. Арийне, Түкемдин арабыздан мынчалык тез өтөөрү капарымда жок...

Бүгүн тагдыр башка салганды көрүп, кабыргабыз кайышып, элибиздин дагы бир таланттуу абыны менен коштошуудабыз. Алардын ордун басар, улут поэзиясынын беделин ашырар азамат жигиттер чыгаарын тилеп, катарыбызды, соңбузду үмүттүү караганбыз жөндуү.

**Абигилла ПАЗЫЛОВ.**

«Ленинчил жаш», 4-февраль, 1989-ж.



## ЖАРЫК КҮНГӨ КАНБАЙ КУМАР

Табиитынан кудуреттүү жааралган таланттар болот. Алар босого сагаалап редакцияларда журбөйт, эшик кагып басмаларга кирбейт. Алар эшик жыртпай адабиятка түз кирет да, урматталып төргө етөт. Алгачкы кадамынан поэзия дүйнөсүнө шыр кирип, шар өткөн ошондой күчтүү таланттардын бири Тураг эле. «Көлчүктөгү ай», «Кызыл алма», «Таңкы симфония» ыр китеpterинен тартып, «Оту өчпөгөн коломто» тандамал жыйнагына чейин алкоого алышып, шыдыр бараткан акын азыр арасында жок.

Ал мезгилсиз көз жумду, жарык дүйнөдөн эрте кетти. Акындын кагып турган кан тамыры, эргип турган эт жургөгү тык токтоду. Сыясы көлкүлдөп коргошундай эрип турган калеми ак баракка акыркы нокот койду. Туардын стилинде жазылбай далай сонун ырлар калды. Ал ырлар өзү менен кошо жерге кетти. Алар эми жарыкка чыкпай калгана менен жарыкка акындын көзү барда жазып калтырган жакшы ырлары кайра-кайра чыгып тураг.

Кайран акын Тураг! Айкөлүнөн туулган алп эле, эр көкүрөк март эле. Качан көрсөң шар, мейман-дос, кабелтең жигит эле. Тоодо туулуп, тоодо өскөн, «саамалы саба жарган» суусамырлык жылкычынын уулу эле. Атын да «ушунча тураг» деп арсарсып койгонбу, эр ортону элүүгө жетпей эрте кетти, капыллеттен мұрт кетти. Канчалык жоктоп, сыйдал, ичен сыйып өкүнбөйлү, ажалдын иши ажал экен. Жан чиркин, алтын сандыкта жатса да карыны да, жашты да, улууну да, пасты да алат экен. Ажалдын айрыкча адилетсиздиги – жакшыга бат жармашып, таланттууну атайы тандап алғаны жан кейитет.

Ажалда калыстык жок, атаганат.  
Аларда так жолуңа жата калат.



Карыга кезек берип, чактап албай,  
Капыстан таланттууну тандап алат.

Кийинки эле бир жылдын арысы-берисинде чыгармачылыгынын бириңчи баскычын аттап, экинчисине кадам таштап, эми такшалып, эми мөмөтөгөрдө, адабиятка эми бир жетик чыгармалар берип, журтчуулукка эми бир маанилүү сөз айтарда маркумдар: Ж. Мамытов, М. Сейталиев, И. Мансуров, Т. Кожомбердиевдөй толук кандуу жаш күчтөрдөн ажырап отурабыз. Адабияттын татаал жолу, азыркы такшалуу процесси боюнча алыш караганда, аларды «жаш күчтөр» атасак, сөзүбүздүн ашыккеми болбос. Алардын жарық дүйнөдөн эртерээк өтүшүнүн өзгөчө өкүнүчтүү жери – мына ушунда.

Буга дейре деле Турадын көптөгөн мазмундуу ыр китептери анын кыргыз поэзиясына салган өз чыйырын, сицирген эмгегин, адабияттагы алган ордун айгинелеп койгон. Айрыкча кийинки он-он беш жыл аралыгында композиторлор, обончулар, музыкантар анын ырларына кызыгып, обонго салган ыргагы тегининен эмес. Б. Сарногоевден кийин Турадын тексттерине кайрылбаган обончулар аз эле. Анткени поэзия, ыр жазуу – Турадын табигый стихиясы болгон. Жаш өлгөн Джон Китс деген ақынга Жорж Вайрондун жазган эпитафиясын эске алсак, дегеле таланттуу ақындарга камкор карал, адептүү, ырайымдуу, этият мамиле кылганыбыз жөн көрүнөт. Анткени нукура таланттар өтө сейрек, көп жылдарда бир кайталанчу көрүнүш.

Кыргыз университетин бүтүргөндөн кийин Туар бир катар мекемелерде иштеп, кийин өз бетинче чыгармачылыкка өткөн. Ал азыркы жылдарда үйүндө иштеди, бирок ооруга чалдыгып, эки буту сынып, көп убакыт жабыркап ооруukanада жатты. Кайра кайтпас дарт жүрөктөн кармап, мүрткетет деп ким ойлоптур? Жакында эле балдарына



жаңы жылдық белек алууга барган жайдары Турады Спорт сарайынан көргөн элек. Ажалга айла жок тура, ошентип кечээ көргөн Тураг бүгүн жок.

Ажалга моюн сундуң кайран Тураг,  
Айтылбай армандуу сыр калган чыгар.  
Мезгилге мээримиңди төгөрүндө  
Мерт болдуң жарык күнгө канбай кумар!

Эрнис ТУРСУНОВ.  
«Ленинчил жаш», 4-февраль, 1989-ж.

## ООЗ БАРБАЙТ, АРГА КАНЧА?

Оо, шор дүйнө де!

Ушинтип, кыргыз совет поэзиясынын асманындағы да бир жарык жылдызы жалп дей түштү. Адеп ишенбейт да әкенсиц, качан гана табытынын жаңында анын чалкасынан кериллип жаткан алп мүчөсүн, кайтпас сапар тарткан муңайыңкы жүзүн көргөндө дене-боюң муздал, жүрөк сыйздал, көз тумандап, каңырыгың түтөп: «Тураг, тур!» – деп кый-кыргың келет, бирок кайдан антесиц, ушкүрунүп, эх, тагдыр деп тим болосуң...

Студент кезден жакшы санаалаш курбум эле. Эсимде бар, Дзержинский көчөсүндөгү №1 типографиядан кимдир бирөө аркылуу «Кызыл алмасынын» гранкасын алдырып алыш, көчөдө отургучтун бириnde ажарлуу жүзү албырып, ырларын биринен сала бириң толкундап окуп берген. «Бул, соң поэзияга алгачкы кадамым» деген эле.

Кийин ага удаа «Таңкы симфониясы» жарык көрдү. Экөө тен Турады өз үнү, өз боёгу бар, келечектеги соң акын катарында таанытты. Бул эки жыйинак туурасында 1970-жылкы «Ала-Тоо» журналынын №9 санына «Ыр чабытында» аттуу соң макалам жарыяланды. Ушул эки жыйнагы учун



Турагынан Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты да болду.

Боорукер, жаркын мүнөз, кең пейил, айкөл Тукем балалык кыяллы, акындык табылгалуу сезими менен «көлчүктөгү айды чыбык менен чачырата чаап», бийик тоодо жылкы айдап, укуругу менен «жылдыздарды да чукулап» журуп, бир нече татынакай ыр китеpterден кийин «Кыл чокулар» аттуу терең ойлуу, кенен чабыттуу эң кийинки ырлар жыйнагын жаратты. Бул акыркысы эмес, Тукемдин калтырып кеткен мурасы өзүндөй кенен, өзүндөй терең...

Жакында эле өзү жашаган Тынчтык проспектисинде, газета-журнал саткан киоскада жолугуп, жай сурапшканбыз. Ал өзүнүн жүрөк оорусун айтуудан мурда менин абалымды сураган...

Эми эмне, тагдырдын жазмышы ушул экен. Ооз барбайт, Туке кош! деп айтууга, а бирок арга канча?!

*Мурзабек ӨМҮРЗАКОВ.  
«Ленинчил жаш», 4-февраль, 1989-ж.*

## ТАБЫТ БАШЫНДАГЫ СӨЗ

Ар бир өлүүнүн өзүнчө кадыры бар. Ошон учун жадагалса эки сөздүн башын араң эптештирген бечара жазуучу дүйнөдөн кайтса да анын некрологун: «Кыргыз адабияты орду толбос, оор жоготууга учурады» – деп баштайбыз. Адамгерчиликтин эскиден келаткан салты, жалпы адам жамаатынын ортоқ жөрөлгөсү дайыма ушинтип айттырат, ушинтип жаздырат. Тек демейде көнүмүш адат боюнча эч ойлонбой айта да, жаза да берген тигиндей алчытасы жешилген сүйлөм айрым бир шарттарда гана капыстан конкреттүү мазмунга калдайып толо түшөт. Эгер биз азыр: «Кыргыз көркөм сөзү кайра толбой турган оор чыгашага кириптер болду» де-



сек, мунубуз коргошундай салмактуу угулат, маанисине шайкеш келген акыйкат кеп болот. Себеп дегенде Турар Кожомбердиев ата-энесинен кубаттуу сүрөткердик дээр менен төрөлгөн, көптүн арасынан аттын кашкасындай таасын таанылып турган, улуттук ыр өнөрүбүздүн асманында поэзиянын бир далай баркырак жылдызын жандырган, дагы жаңы ыр маржандарын акыл-сезиминен чайкап чыгарат дедиртип жакшы санаалаш калемдештерин үмүттөндүргөн акын эле.

Туардын бадырайган акындык айырмачылыгы эң оболу анын орошон метафоралуу ойлоно билгенинен көрунөт. Ал көпчүлүк ырларында дүйнө кубулуштарын жаш баладай таңыркануу менен кабыл алган айланы-чейресүн бириңчи көрүп жаткансып, адаттан тышкary жаңыча баамдаган, карапайым кыргыз сөздөрүнүн өз ара айкалышынан жана кагылышынан жаңыча образдык-маанилик учкундар чагып чыгарып, поэзиябыздын туюндуруу мүмкүнчүлүктөрүн, спецификалуу сөздүгүн, метафоралык казынасын байыткан. Турар күтүлбөгөн метафоралык туюнталар менен ыр тилинде сүйлөөгө ашкере демилгеленип, сөздөрдү өтмө мааниде колдонуунун жаңы жолдорун ачууга аябай жан үрөп, ушу багытта көзгө толумдуу табылгалар жазанган.

Туардын тубаса метафоралуу акындык ойломуна, ошондой эле өзгөчө конкреттуулук, туюмдуулук, сүрөттүүлүк сапаттары мунөздүү. Ал баарыбыз эле көрүп жүргөн демейкидөй карапайым турмуш жана табият көрүнүштөрүнөн жаркын поэзиялык касиеттер таап, алардын тышкы түрүн, кубулуп турганын, кыймылын куду кыл калем менен келиширип тарткандай таасирдүү кылыш тартып берет. Анын сүрөткердик күчү менен ырдык алкак-ка чөгөрүлгөн кээ бир элестер романтикалуу мүнөзү, метафоралуу түспөлү, жандуу таамайлыгы, татынакай кооздугу менен таңыркатат, маашыркантат, атугүл кәэде көңүл аптыктырып салат.



Албыруу жүздөн байкалып,  
Ашыктар басат жайкалып,  
Ай ыргып кете жаздады  
Андоосуз чака чайпалып.

Аралык барат өтөлүп,  
Аптыгат жигит жөтөлүп,  
Жанында барат селкинин  
Бир чака айды көтөрүп.

– Бул – акындын «Бир чака ай» деген лирикалык миниатюрасы. Анын сегиз сабындагы мазмундук элементтерден Туардын дүйнө кубулуштарын романтикалуу кабыл алганы, кооз көрө билгени, метафоралуу ойлому, чебер сүрөтчүлүгү, айттор, жалпы акындык жөндөмдөрү куду бир тамчы шүүдүрүмдөн өлчөмсүз чоң күндүн элеси көрүнгөндөй баамга урунат. Туар керт башынын кубанычын, кайғы-капасын, сарсанаасын, дагы башка аялуу ойсезимдерин жан-дили менен күчтүү толкундап туонган, бир башкача чынчылдык менен делебе козгоп айткан, ич кайрыктарын ыр алкагына түшүруш үчүн таамай, илептүү, кубаттуу сөз айкалыштарын таба билген темпераменттүү лирик эле.

Атаганат, чыныгы акындар өмүр бою чаңкаган жакшы кеп-сөздөр демейде алардын тириүсүндө әмес, көздөрү өткөндөн кийин, айрыкча жерге көмүлөр чагында айтылат? Кайриет, Туар көзү барында эле өзүнүн кандай акын экени, кандай табылгалары бары жөнүндө басма сөз беттеринен окуп, официалдуу жыйындардан угуп, бетме-бет баарлашуу убагында билип жүргөн. Ырас, калемгерлерден мактоого тойгондору болбойт, бирок сөөк агартар сөз уккан жагынан Туар анча деле жутаган әмес. Эсил кайран эргулдун куду жаш баланыкы сыңарындай мактоого дайыма муктаж, дайыма талгак жанына сары майдай жаккан ак сөзүмү мен да өз убагында эле оозеки жана жазма түрүндө жарыя айтып жүргөмүн...



Тураг улуттук поэзиябызга адал кызмат өтөп, боор этинен ысык бойдон үзүп алгандай дирт-дирт этип жандуу турган ырларын калтырып кетти. Ушундай азалдуу мүнөттө анын өрнөктүү адабий мурастары гана көңүл жубатат, канимет кылдырат. Бирок анын мамынтип жашында жайрап, өзгөчө бүткөн акындык жөндөмүн түбүнө чейин түгөтө ачып кетпегени каңырык түтөтөт. Ошондой эле анын қыска өмүрүнүн күрдөөлдүү чактарында өзүнө табият жоомарттык менен тартуулаган қазыналуу көркөм дәэрин, бакыбат рухий кудуретин, мунбай бир қылым арытчу саламатчылыгын ойдо-гудай барктаап, аздектеп, бапестен алганга буяма-сы келбекени да андан бетер ич ачыштырат...

*Салижан ЖИГИТОВ.  
9-февраль, 1989-ж.*

## БИР ЭЛЕ САПТАН АЙТСАК

Тукем, Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп жүргөн кезинде ыр, аңгеме жазууга ынтызар тели-теңтүштари менен абдан ынак болор эле. Азыркы көзү тириүүлөрдү атабаганда да өзү сыйктуу өмүрлөрү қыска солкулдаган жаш кездеринде жарык дүйнө менен кош айтышкан ошол кездеги студент талапкерлер: Чанчар Толубаев, Казат Бектурганов, Табылды Муканов, Калыгул Токтомамбетов, Жумабек Аттокуров, Бейшенбай Орозобаев, Турдалы Алыбаев жана башкалар менен жандары биргедей сезилчү. Бир карап турсаң, бири-бири менен ушунчалык сый-сыпаттуу дос катары мамиле кылышса, кээде кызыл чеке болушуп «челкилдеше» калганын көрүп таң калчубуз. Көрсө, «талаштары» көркөм дүйнөнүн кумары тура...

Алар жөнүндө кеп козголуп, эскерилип калса Тукем ойго чөмүлуп, аябай улутунчу. Тураг Кожомбердиевдин поэзияны, ага шыктууларды баалап,

көзү өтсө да адамдын арбагын сыйлай билген жо-горку адамгерчилигин мындан билсеңиз болот: анда Турар «Кыргызстан» басмасында иштеп жаткан учуру болучу. Автарикатын салып, көшөрүп жатып басманын жетекчилерин көндүрүп, студенттик курбусу Турдалы Алыбаевдин көзү өткөнүнө нечен жыл болсо да жазып кеткен ырларын кайдан-жайдан чогултуп, «Жүрөк оту» деген кыпкызыл мукабалуу жыйнагын чыгартып, баш сөзүн: «Дүйнөдө өтүп кеткен адамдарды эскерүү ар убакта айрыкча жаныңдай көргөн досуңду... Мен Турдалыны ар качан ойлонгонумда салмаңтуу, күңүрт сезимдер санаамды санга бөлөт. Аттиң ай, ал тиругү болсо биздин арабызда жаңы жазган ырларын окуп, досторунун ийгиликтерине кошо кубанып, кайгысын тең бөлүшүп, карагат көздөрү менен турмушка суктана карап жүрбөйт беле деген ой көңүлдү зырп эттирип кетет»... – деп өзү жолдогон.

Ал жыйнак китеп дүкөндөрүнүн текчелеринде желеленип калbastan, кыргыздын кутман үйлөрүнүн гулазыгына эбак тартууланган.

Мына эми, ақындын адамдык өзгөчөлөнгөн мыкты сапаттарын айта берсе түгөнгүс Турар Кожомбердиевди мүлдө кыргыз журтчулугу дайыма эскерет.

Тукем, киндик каны тамган Карап-Балтанын Сары-Булагындагы өзүнүн «Оту өчпөгөн коломтосунун» маңдайында жылкычы атасы Кожомбердинин жанында түбөлүк мемиреп уктап жатат. Ырлары болсо ээ-жаа бербей Ала-Тоонун ак мөңгүлүү чокуларынан тартып, кокту-колот, мейкин талааларына чейин эскирбей ырдалып келүүдө...

**Жалаңайза АСАНКУЛ.**



## ЖАҢЫ ҮРЛАР ЖАЗЫЛБАЙ КАЛАБЫ?

Бүгүн биз мулдө кыргыз адабиятынын, маданиятынын өкүлдөрү орду толгус чоң кайғыга батып, оор жоготууга туш келдик. Арабыздан чыгармачылыгы өтө жетилип, өмүру гүлдөп турган, 48 жаш кырчын курагында таланттуу акыныбыз, калемдеш досубуз Туар Кожомбердиевди түбөлүккө кайткыс жайга узатуу менен чындыкка башыбызды ийип, тириүлүктүн улуу парзын өтөп турабыз.

Туар Кожомбердиев ырыс токтогон Сары Өзөн Чүйдө туулган, баш калаабызда билим алыш зээни өсүп, намысы курчуган, өмүр бою чыгармачылыгына өз күчүн зарптаган. Ал тээ, студент кезинен эле мыкты ырларды жаратып, поэзия аркылуу чоң кубатты туюп, ошондо эле таланттын келгени жамы журтка айкын болуп, өзү жандай сүйгөн кыргызына аттын кашкасындай дароо таанылган. «Көлчүктөгү ай» аттуу табышмак сезимге бай татынакай тунгуч китепчеси поэзия сүйөрмандарына ашкере жагып, андан соң «Кызыл алма», «Таңкы симфония», «Күн, жер, жүрөк», «Оту өчпөгөн коломто», «Кызгылтым кеч», «Ыр булак», «Кыл чокулар» аттуу улам соңку китептеринен акындын өз боёгу кецири Туарга гана таандык чабыты ачылып, ар бир китеби акындын чыгармачылыгына далайбызды күйөрман кылып, назарыбызды буруп турбады беле? Жаңы ырлар жазылбай калабы, шум ажал?

Акын Туардын поэзиясына терең гумандуулук менен элдүүлүк, чынчылдык жана профессионалдык чеберчилик өтө мунөздүү эле го! Анын ондогон ырларына күштар болгон кыргыз композиторлору музикалык обондор чыгарышып, ооздон оозго өтүп, кыргыз әли капаңды шек албай ырдап жүрөт эле го? Алп мүчөлүү акын Туар, ушинтип алеки saatta ажалга жецилип, балалыктан берки өз турпатындагы баёо тазалыгын үнсүздүккө кошо

кете береби? Актық үчүн, чындық үчүн ар кандай талаштарды жиреп кетчү энеден өткүр туулган Ала-Тоого тагдырлаш бүркүт мүнөз, тайманбас акын Туар Жохомбердиев чыгармачылык жана коомдук турмушка арабызда белсемдүү катышып жүрбөдү беле? Ушундай да шек бербеген ажал болобу, ушинтип да акын жүрөгү капилет токтойбу?

Ал СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргызстан Жазуучулар союзунун башкармасынын мүчөсү, көптөгөн бүткүлсоюздук жана республикалык фестивалдарда, декадаларда, майрамдарда добушун кенен созуп, Ала-Тоонун ашуусунда тургансып ырлар окуп, элди жакшылыкка, ак ниеттүүлүккө, таза абийирге үндөгөн, өзүнөн соңку муунга нээти таза адам эле го, биздин Туар!

Тагдырга арга жок экен. Кабыргабыз кайышып, башыбызды жерге ийип түбөлүккө коштошуп олтурабыз. Акындын кыйышпас журту, жазуучу журту кайсалап жаш кеткен Туарды мүнкүрөп аза күтүп турабыз.

Кош, эсил кайран, асылкеч Туке! Сенин жаркыраган элесинц, эл-журтуна калтырган көөнөрбөс залкар поэзияң биздин арабызда өлбөй-өчпөй кала берет, кыргызың менен тагдырлашып келечекке бара берет. Жаткан жайың жайллуу болсун, топурагың торко болсун!

*Асан ЖАКШЫЛЫКОВ.  
«Кыргызстан маданияты» № 6, 9-февраль, 1989-ж.*

## ӨКТӨМ ӨМҮР

Туар төрөлгөн жыл тополондуу согуш жыллы болсо да, адаттагыдай жылкы багып шибердүү жайлоодо элек. Жылкы малы кетик баш чөп оттобогондугунан улам бир жерден экинчи оттуу жайлоого көччүбүз. Атам Кожомберди күтүрөгөн колхоздун жылкысын айдал, көчтө бараткан бизге



улам кайрылып, кантип баратканыбызды байкап жүрүп олтурчу. Апам Гұлнар сыркоолуу, антсе да өңөргөнү бешик. Үч кызына арзыбай: «Эрек балалуу болбодум, силердин ат казыгыңар жоккалабы?» – деп зарлап-ыйлап тапкан баласы бешикте. Өз жанын баласына кыйгансып, ошол бешиктеги наристени карап барат. Тоонун секиртмелүү жолу курусун, жылкы жаныбарым канча аярлап басса да, өйдө-ылдый борчуктардан аттаганда апам тиштенип аярлап, кабагын чытат. Анысина карабай, ат үстүнде «бешик ырын» салып муңканат, муңканганы – өзүнүн оорулуулугу, үмүтүнө термелет, үмүтү – Турадын боосу бек болсо дегени...

Тураг туулганда апабыз ырым-жырымдап, бир эмчегин жаңы туулган күчүккө әмизип, балдары көп чарчап жүрөгү үшүп калган неме, наристесинин өмүрү узун болуп «тураар» бекен деп Тураг койгузган.

Ошондогу биздин кубанычыбызды сөз жеткирип айтып болбостур. (Кубанычтын күйүтү да болот турбайбы. Эми, Тураг элге-журтка «аттын кашкасындай таанылып», окурмандардын сүймөнчүгүнө ээ болуп, эми: «Ата Жүртүмдүн мага жүктөгөн карызынан кутулам» – деп, акылты жетилип, таланты курчуп турган чагында, жүлүн өрттөгөн күйүтүн чыга калганын карабайсыңбы!)

...Апакем кырк жаш курагында эле катуу ооруга чалдыкканына атамдын кейигенин сезчү элек. Атам улам кылчактап, бешик өңөрүп келе жаткан апамды карайт.

«Тураг ата-энесинен акын туулган бир бөтөнчө жан эле», – деп жазыптыр Тукендин дагы бир калемдеш агасы Салижан Жигитов. Айтканы төгүн эмес: апам жамакчы, ырдай да билчү, те жаш чагындағы кыз-оюндардан кеп салып, ар-бириң туурап сүрөттөп айтып берээр эле. Абысындарына күлдүргү, шайыр сөздөрдөн кеп салыш, же бирөөнү туурап, олтурган жери дайыма күлкү болор эле.

Атамды болсо айылдагылар «Чоң Кожомберди» дешээр эле, анткени айылда атамдан башка да Кожомберди бар болчу. Атам залкайган кебетесине карабай, бала менен бала болуп ойногонду, өзүнүн тентуштары менен катуу тамашалашып, сөзгө жыкканды, ошол тамашалардан курч сөздердү илип алыш, кийин күлкү салып айтканды жакшы көрчү.

Атасы менен апасы «тоолордо өстүрүп, тоолордо көгөрткөн, ат үстүндө эмизип, апасы бешик өнөргөн» чактарын Тукен кийин өзүнүн ырларында жаза алганы атасы менен апасынын даарыган шыгы болсо керек.

Тураг кенедейинен ошол тоолордун сыйкырдуу керемет кубулуштарын баамдап-байкаганы, кийин көкүрөгүн тээп ыр саптары чыга баштаганына түрткү болгонсуду:

Айланы аңкап-чаңкап, күттү жазды,  
Алыстан кайтып келди күштүн асты.  
Ала-Тоо боюнда бар эне сымал,  
Аз-аздан, ак мандайын сепкил басты.

Айдоолор ачыткандай көөп чыкты,  
Аппак гүл ташты жара тээп чыкты.  
Жазгы жел бир бетти да кур калтыrbай,  
Безилдеп, бирден-бирден өөп чыкты.

*(Ыр булак. Ажайып элестер. 29-бет.)*

Апабыз Гүлнар 44 жашында дүйнөдөн кайтыш болгон. Ошондо Тураг төрт жаштагы чагы. Уч эже-синин ортосунда калган. Баарыбыз улуу эжебиз Уулчанын колун карайбыз. Ошол Уулча эжеси энесиндей тарбиялап, өстүрүп чоңойтту. «Экинчи энем Уулчага» – деп ыр жазганы бекериинен эместир.

Тураг, бир жагынан, кичинесинен топ жарган тентек, эрке, шок болсо, экинчи жагынан, ак көнүл, ишenchээк, жандан башкача боорукер получу.



Аны бат эле алдап, жөнге салып коёр элек. (Андай мүнөзү эр жеткен мезгилинде да сакталып келди, алар калемдештеринин эскерүүлөрүнөн көрүнүп турбайбы.) Суусамырды жайлап жургөн кезинде Тураг кечке маал чоң ташка отуруп алып, асман-дагы булуттарды телмире тиктей берер эле. Каражы, дейм мен, тәэтиги дөө, тигинде сокусун минип жезкемпир келатат. Ал жезкемпир булуттардын улам кубулуп ары-бери учканы получу. Ошондо Туken колтугума кирип, ушунчалық ыкласы менен ишенип, бир чети алаңдап коркуп угаар эле. Жетелешип алып, саба ыштаганга деп, куураган бетегelerди аска беттеринен издеп терчү элек. Улам сураганынан да бирдемелерди айтып жобурай берем: мобу гүлду карасаң, байкуш десе тим эле ти-рүүдөй, жаңы жарапып баш багып келатканын деп. Туken таңыркап элейе карайт...

Кийин атабыз турмуш куруп, жашаялмет болуп, ары-бери өкчөлдүк. Ал кез согуштан кийинки оор күндөр эле...

Тураг эс тартканда Фрунзеге келип, Уулча эже-синикинде жүрүп, 5-мектепте окуду. Эң ири алды менен окуудан башка сүйгөнү бокс болду, анын секциясына катышып журдү. Кийин Туken аккордеондо, мандолинде өзүн сынап көрдү. Обон чыгарам деп да журдү. «Баарынан кыйыны – комуз экен» деп жүрүп, кийин алиги «кыйын эместерин» да таштап койгон. Обон чыгарылган өз ырларын куп келишитире аткара биле турган. Ойлосом ошондо ары-бери урунуп, өз шыгын таба албай жургөн окшобойбу. Өзүн жедеп адабиятка – ырга арнаган чагы университеттик күндөрүнө туш келип калды.

Студенттик күндөрдө атасына, айылы Сары-Булакка тынбай каттап турчу. Учкан уясы, конгон тууру эмеспи, ошол Сары-Булактын ажайып кооздугуна суктанып, анын торпулары менен кокту-колотторун ыр сүрөтүнө тартып, биринен бири жашини-карындаштарынын балалык жоруктарын үй-

рөнүп жүргөн экен көрсө ошондо. Берди минтти, Адыл антти деп, шаарга келгенде оозунан түшүрбөй кубанып кеп салат. Алиги экөө менен кошо баары төрт эркек, беш кыз балапанча оозун ачып, Турар байкесинин келишин күтүшөт. Тукендин балдарга арналган ырларынын «каармандары» – ошол өз ини-карындаштары. Ырлары газета-журналдарга чыгып, андан табылган тыыйын-тыптыр, анан «Көлчүктөгү айынан» алынган калем акы көбүнчө ошол «каармандарына» жумшалчу. Алардан эчтекесин аяган жок. Курсагын тоюнтуп, киймин бүтөгөн Туken әле. Бир туугандарына кийин ак жол ачты: окутту, үйлөнттү-жайлантты. (Колундагы кыздары Нұргұлу менен Ақылайынан башкасын.) Атасы кайтыш болгондон кийин, аларга ата болду. Анан ал инилери менен карындаштары Тукенди жоктоп, «Атакелеп!» ботодой боздоп, колдорун бейрөгүнө таянып, боз үйдүн капшытын жара өкүрүп, жер тепкилеп турбаганда, кантишсин!

Биз, әжелери, пендечилик кылышп: – Эл кирген үйгө кирбедиң, ини-карындаштарым деп журуп, эл алган жыгач-таш буюм албадың, байлык күтпөдүң, эл түшкөн ак «Волгага» минбедиң, – деп калаар элек. Аныбыз натуура экен көрсө. Ошол байлыктын баары – «байкелеп», «атакелеп» өкүрүп, жумурай жүрттун жүүнүн бошотуп, жоктоп, көз жаштарын төгөт беле!

Алар менен кошо ыйлап, Сары-Булакка чейин Тукенди узатып барып, муңга бастырып турган калемдеш тели-теңтүштарын көрүп бирөө:

– И-и, Манастын кырк чоролорундай болуп, коштошо албай, чурулдап турасыңарбы, – дегенин уктум. «Манастын» дегени Тукендин алп мүчөсү менен албеттүү ырларын образдуу айтканы болсо керек. Алардын минтип чурулдаганы Тукендин жолдоштукка бекемдигинен. Мунусу бейиши болгон Бектурганов Казаттын, Алыбаев Турдалынын ырларын жыйноодон талыкпай, баш сөздөрүн өзү



жазып, тизмегин түзүп, көп мәэнеттенгенинен көрүнөт, «Көп учурда ал (Турдалы – авт.) азыр деле мага тириүдөй, тиги көчөнүн бурулушунан жылмайып чыга калчудай, кечинде келип: – О, Туке! – деп тереземди такылдатчудай, эртең мененки почта менен соңку жазган ырларын жиберчүдөй сезилет. Эми ал бизге кезигишипейт, терезени черте албайт, кат да жазалбайт. Антсе да дайыма достору менен бирдикте, алардын жүрөгүндө жашай берет» – деп Алыбаевди эскерип жазган экен Туар анын жыйнагынын баш сөзүндө. Тукендин ушул сездөрүн калемдеш ага-инилери, эми анын өзүнө кайрып, унута алbastыгын ырастап жазып жатышкандарына шүгүр.

«Биз түгүл, бүткүл кыргыз унута койбос. «Оту өчпөгөн коломтону» жазганыңды» (Жалил Садыков), «Элесиң көз алдымда опол-тоодой, Оо, Туке, ырың дагы дал ошондой» (Анатай Өмүрканов), «Жакшы ысымың, жаркын жылдыз сыйктуу, жанып турат эң ардактуу катарда» (Сооронбай Жусуев) деген ыр саптарынан Туардын унутулбастыгы сезилип турса, иним Бекбай Алыкуловдун ырында Туардын ырды кайдан алышп, кандай бакканы көрүнөт.

Ошентсе да, биз бир боорлору, Тукенибиз эл ичинде жүрсө эмне – деп зарлап, анын кырчын талдай көктөп турганда кеткенин, ошол өзү тарбиялап, билим берип, конушка кондурган ини-карындаштарынын сыйын көрбөй кеткенин: «..Акылайым атакелеп секирет, бул дүйнөгө жараглансым эки ирет» – деп ыр жазган, жанындай көргөн Акылайынын жаш калганын эскерип мөгдүрөп сыйздай берет эмеспизби. Откөн жылы ноябрь-декабрда туура кырк күн биздинкінде Москвада жүрүп кетти эле. Бир тууган жандуу байкүшүм жанымдан чыкпай сырдашып, далай сездөрдү айтты эле. «Жазганымдан жаза элегим көп» – деп толгон-токой пландарын кеп кылган болучу.

– Баарын пландаштырып койдум... Жоробек досум жөнүндө өскерме жазам. Аманчылык болсо окуурсуз. Жолдош-жоронун баары ыраазы болот деген. Аナン юморлуу бир пьеса жазам, ага төрт гана киши катышат, – деген эле. Ажал улук деген ушул экен, ал ой-санаасына жеткизген жок.

Карыбас сапарга аттанаарын сезип жүргөнбү дейм, демейдегиден бөтөнчө шайыр болуп, жаракөр болуп кеткени сай-сөөкту сыйзатат эми. Жездеси кызматтан кайтканда, баягы тамашаларын кошуп:

– Эжемдей эмес каркылдан, жайдары сүйлөп жарк этип, Жездемдин мүнөзү сонун жаркылдан – деп залкайган боюн таштап, бир саржан кучагын жайып, күн сайын эшик алдынан тосуп алыш журду.

Тукен мерт болорун сезгенби дегенимдин дагы бир чети – өткөн жайда айылдык Советке кирип: «Өзүм салдырган үйдү, атамдан калган короо-жайды иним Мырзага (мугалим болуп иштейт) каттап койсоңор экен», – деп чарба китечесине каттатыптыр.

«Өлгөнгө өкүнбө, калганга береке берсин» деген лакап бар эмеспи кыргызда. Эми Тураг жарата албай калган, элдин купулуна толгон ырларды Туардын ага-инилери жаратсын, алардын өмүрү узун болсо экен деп тилемли. Алар Тураг жараткан ырларды «дат бастыrbай» кайталап жарыкка чыгарса, ага тургузган эстелиги ошол деп санайбыз – биз, Тукендин тууган-туушкандары, әже-карындаштары.

Азалуу ак боз үйдүн алдында толгон элге кайрылыш, Туарды эскерип жан жолдош агаларынын бири, жазуучу Асанбек Стамов: «Тураг жөнүндө далай ырлар, поэмалар, эскерүүлөр жазылар» деген эле. Непаада жазмачылар чыгып калса, менин ушул жогорудагы саптарымдын да Тураг жөнүндө штрих түзгөндө кереги тийип калар деген ой менен толгонуп отурам.

*Күлүмкан КОЖОМБЕРДИЕВА.  
«Кыргызстан маданияты», 22-июнь, 1989-ж.*



## АҚЫНДЫН ЭКИНЧИ ӨМҮРҮ

Ақын Туар жөнүндө өзүнүн көзү тириүү кезинде эле эл арасында, өзгөчө жаштар арасында оғоле көп кептер айтылып, атүгүл айрым бир уламыштар тарапалып кеткен. Ошол кептердин канчалык даражада чын-төгүнү болбосун бардыгы тең Туке-ме куп жарашип калчу. Себеби болгон окуя да, апыртма окуя да келип эле адам, ақын, алп Туардын ансыз деле чоң зоболосун ого бетер көкөлөтүп, ал жеke эле мықты ақын гана эмес, өзүнүн көлөмүнө жараша кең пейил, жакшылыктан бөлөктүү каалабаган мээримдүү, калыс, анан алабармандыкка алдырбаган ақылман да экендигин айгинелеп берчү. Тукем жөнүндө айрым окуялдуу сөздөрдү кээде төңтүштары, курбулары ого бетер майына чыгара келиширип айтып берсе, сыртынан балпайып отурганы менен өтө кызыгып, чыдамы кетип укчу да, мыйыгынан күлүп, батмандай болгон чоң колун бир шилтеп алыш, анан ошол окуянын ийнекибине чейин болгонун болгондой баяндап берчү. Апыртылып, кошулуп айтылган окуяларды уккандан кийин: – Эми силер кызыл боёк суртүп айтпасаң болбойт да, анда эле биздин фольклор көркүнө чыкпай калбайбы, – деп күлүп тим болчу. Анан тамашаны көтөрө да билчү, айта да алчу. Айтканда бирөөнүн кемчилигин, өксүгүн, кайгысын эч качан сөзгө кошчу эмес. Айрым бир керооз тамашачылар бирөөнүн кемчилигин чукуп, шылдыңдаган мүнөздөгү сөз оозунан чыгып кетсе, Тукем тигинин көңүлүнө кетпей турган ыкта ақырын жымсалдап, кайдан-жайдан бир күлкүлүү сөз таап ала коюп, анан кепти таптакыр башка нүкка буруп кеткен учурлары көп болгон. Кийин алиги керооз тамашачыга атайын барып жолугуп, адамдын кемчилигине карата басынтып сүйлөгөнү уят иш экендигин эскертип койчу. Мына ушундай касиети ақылмандыгы эмей эмне.

Ал тели-теңтүштарын, жолдош-жоролорун биринен бирин өйдө-ылдый койчу эмес. Бардыгынын тен жогун жонунан көтөрүп, баарына барбалаңдап жетине албай турчу эле кайран ақын. Кокус алдуу-күчтүү зөөкүр бирөө алсыз бирөөгө ыза көрсөтсө, үстүндөгү күрмөсүн чечип ыргытып жиберип, билегин түрүнүп, алсыздын намысын коргоп берчү эле, кайран киши! Калыстык болбой күйтүлүк менен арамдык күч алып бараткан жерде ақылы менен күчүнө салып, чындыкты коргоп калчу эле кайран Тукем! Өзүнүн жеке кайғысын сыртка чыгарып, бирөөлөрдүн көңүлүн эч качан чөгөргүсү келчү эмес, кайран алп!

Ошол боорукер, калыс, ақылман, алп ақын жер алдына кантип батып жатканына таң калам! Ага жер үстү да тардык кылгандай сезилчү мага. Тогуз катар ааламда эркин жүргөн от денелүү жылдыз болуп туюлчу. Анын тулку-бою жалаң кыпкызыл ысык жалындан жааралгандай сезилчү. Шыркырап күйүп турган эле от болсо керек дечүмүн ичимен. Деги өзү да отко жакын получу... От жүрөгү менен оттун өчпөстүгүн ырдап кетти... От ырларын таштап кетти элине.

Мына бүгүн 1989-жылдын 22-июнунда ақындын 48-оту алоолонмок получу... Бирок туулган күнүнө карата күттүк укпай калбадыбы... Барбалаңдап сүйүнүп, бапырандап кубанбай калбадыбы... Тукемдин 48-оту ақынды таанып-билгендердин көңүлүн өрттөп салып, өзү болсо желкайып болуп ааламдын бир ээн бурчун көздөй жылт коюп кете берди. Кайра кайрылбас алыс сапар тартты. Ал сапар ушунчалык муздак экен, ушунчалык суук экен, уккан адамдын боюн сенейте катырып салган. Анан деле ошо мупмуздак сапардын шырдыгына не бөресиң, ат башын кайра бурууга таптакыр болбойт экен, түптузүн айтпайсыңбы октой болуп!? Аттан-дык – бүттү экен, кайрылыш деген жок. Андан



калса бала кыял, ишенчээк көкүрөгүндө кымындей карасы жок алп Тукем ошол кайрылгыс сапарга аттанып кеткенин карабайсыңбы...

Ал кичинекей эле нерсеге барбаландап баладай кубанчу. Баарынан да өткөн эле жылы «Ленинчил жаш» газетасына ыр топтому жарыяланганда жерге-сууга батпай кубанып жүрдү. Редакциядагы иштеген кызматкерлерге телефон чалып, кийин аттайын барып ыраазычылыгын билдиргенин айткан болучу. «Түшүнгөн жакшы инилер иштейт экен» деген кубанып.

Көрсө, менин кубанычым ушу менен бүтүп барат окшойт деген турбайбы. Анан төмөндөгү ыр топтомун ыраматы болгон Тукем редакцияга өз колу менен келип тапшырып кеткенин айтышса, кызматкерлердин канырыгы түтөп кетет-ов! Тукем ушерде иштеген инилерине аябай ишенип, тәэк тутчу эле. Акын агасынын ырларын керәэз катары бапестеп катып жүрүшүп, мурас катары коомчулукка сунуш этип жатканына редакциядагы иникарындаштарына Тукенин арбагы ыраазы болсун!

Ошентип шыркырап күйүп турган от лып өчүп калды. Ыйык поэзия дагы бир акынынан айрылып алды. Ыйла, поэзия! Өксү! Сенин канатыңа күштар болгон пенде оголе көп. Ар пенде канатыңа конуп алып учсам деп тилем этет. Пенде ушунусу менен пенде... Акын, болгондо да чыгаан акын сенден кеткенде, кеткенинде да алыс, кайрылбас, шыдыр сапарга кеткенде кантип чыдап турдуң экен?! Көргөн күнүң эмне болду да, арманың не болду? Пенде колунан келбей калды кайрып калышка, акыныңды өзүң алып калсаң болмок экен, поэзия... Бирок сен, поэзия, ушунчалык ак көңүлсүң, жумшаксың, әлпексин, анан сенин каарыңа эч бир жан чыдап бет келе албайт го... Не болсо да бүгүн ошо канаттуу акыныңдын төрөлгөн күнү... Кырктын сегизине араң чыгып отурат... Кел, ошол



акыныбызды эскерели, эстейли, ырларын окуп, бир ыракатка баталычы! Жан эриткен саптарын жаттап, бу дүйнөнүн кооздугуна таң берип, акынга таазим этели.

Акын Тукеме таазим этүү васифасы жакында туулган Кара-Балтанын Сары-Булак айылында өттү. Акындын сөөгү жаткан жер кылкылдаган кыпкызыл гүлгө толо экен, Тукем өзү кыска өмүрүндө ырдап өткөн кыпкызыл кызгалдак гүлдер... Бардыгы жабалактап акыннын издең жаткандай. Андан калса быйылкы жаз дегеле гүлгө бай экен. Too, талаа толгон жайкалган гүлдөр акындын деминен жарагандай, акындын денеси гүлгө айланып кеткендей таасир этти.

Ошентип, эсил Тукемдин бир өмүрү чагылган менен жарк этип өтүп кетти. Эми анын экинчи, болгондо да өлбөс-өчпөс өмүрү башталды. Ал өмүрү – акындын коломтосунда оту өчпөгөн поэзиясы. Ошол түбелүктүү өмүрүнүн бир топтому төмөндө акын көзү тириүсүндө өз колу менен «Ленинчил жаш» газетасына тапшырып кеткен ырлары болуп эсептелет. Жаштардын газетасы убагында акын Тукемдин биринчи ырларын коомчулукка алыш чыгып, акын катары тааныткан получу, эми минтип акындын акыркы ырларын жарыялап отурганы, редакция менен өмүрүнүн акырына чейин карым-катьшта жүргөнүнүн күбөсү.

Туулган күнүң маарек болсун, эсил кайран Тукем, – деп акынды жоктолп күттүк айтталы да, акындын өмүрүн улап жашап жаткан канаттуу ырларына эсенчилик тилейли.

**Жылкычы ЖАПИЕВ.**  
**«Ленинчил жаш», 22-июнь, 1989-ж.**



## ЖАШОО БҮТПӨЙТ...

Ағын суулардын мекени, чалкар айдыңында асыл байлыгы жайнаган Сары Өзөн Чүйдүн бир өңүрүндө, ак чокулуу Ала-Тоонун адыр-күдүрлүү этегинде жайгашкан бул айылды Сары-Булак дешет. Ақын Туар ушул айылдын кулуну. Ал тоо арасы керемет көркүнө келип, гүл жыпарын аң-кыткан жашыл майсаңы белден буралган толук-шуган июнь айында дүйнөгө келген. Табияттын ақын төрөлгөн ак жаркын таңы Ата Мекендин алаамат согуштун башталган күнү экен. Жамандық менен жакшылык тогошкон, өмүр менен өлүм улуу салгылашкан түшкөн жарыкчылыктын ошол каргашалуу ирмеминде ақын Туардын өмүр жолу башталган. Тоо мөңгүсүнөн куралып, коюн колтугунан сымаптай куюлуп ағып түшкөн тунук булакка оқшоп ақындын ак балтыркан бала чагы кулундай оюн салып, өмүр өрүн өрдөй берген.

Атадан балага мурас болуп, руху менен үмүт тилеги жуурулушуп, топурагына түбөлүк сицип калган ушул касиеттүү жерибизде адамдык жана ақындык ыйык парзын нурдай ағызып, өмүр сапарында жаркыраган из салып кеткен. Туардын ақындык жылдызы Ата Мекенинин асманында баягысындай эле балбылдап турат. Анткени ал жакшы ыр жаратуунун аскалуу таш жолунда ташыркабай басып, таланттын түпкүрдөгү кенин казып жүрүп, азаптуу поэзиянын асыл берметин тапкан. Каны үрөй толкутуп, кара жандан аша кечкен катаал әмгек менен адам жанын кубанткан, көзүнөн бакыт жашын куюлткан ырларды жараткан.

Ачуусу, таттуусу көп бул өмүрдө,  
Шам болуп жарык берген келээр күнгө.  
Ырында Ысык-Көлдөй толкуп турган,  
Туардын таазим кылам жүрөгүнө!

Туарар менден төрт жаш кичүү эле, иним Бексултан, жазуучу Жылкычы Жапиев менен чогуу окуучу. Жылкычы менен Туарардын аталары жылкы багышчу, ошондон улам алар окуудан тарагандан окуу жылы башталганга чейин жайлодоо, Суусамырда болушаар эле. Туарардын балалык кезинин бир тобу айтылуу Суусамырдын сүрдүү да, көркүү да айдыңында өтүшү анын мунөзүнүн калыптанышына, акындык талантынын төрөлүшүнө зор таасир тийгизгендиги ырас. Акындын ээц мыкты деген ырларында табияттын ошол улуу күчүнүн, кайталангыс кооздугунун деми сезилгенин байкайбыз.

Туарарды акын болот деп эч ойлоочу эмесмин. Ал бала чагынан эле жүрөктүү, чабал жолдошторун коргоп, камкордук жасаган боорукер экенин билчүмүн. Кийин шаардан окуп кеткенде бокска катышып жүрөт деп уккам. Бала кезинде эле сөөксаактуу экенин ойлоп, келечекте мыкты спортчу, болоор деп койчубуз, андан улуу балдар.

Кийин университете окуп жүргөнүмдө экөөбүз троллейбустан жолугуп калдык. Элүү тогузунчук жыл болсо керек. Ошондо ал бешинчи мектептин тогузунчук классында окуп жүрүптур. Заңкайган алп мүчөлүү азамат болуптур. Блоктун бир томдугун колтугуна кысып алыштыр.

– Ыр жазып жүрөм, байке, – деди. Жароокер жылмаюусунда, бактылуу чыккан үнүндө сыймыктуу толкун байкалды. Ошондо Туарардын жалжылдаган көзүнүн түпкүрүнөн шоолаланган кыялкеч нурду көргөм, турпатынан токтоо бергис толкун күчтү байкагам. Ошол убакта ал абдан бактылуу эле... Ошондо мен анын маңдайынан талант жылдызынын жанып турганын көрдүм. Ал жылдыз көп узабай эле улуттук поэзиябыздын асманында жарк этип күйдү...

Алгачкы ыр жыйнагы «Көлчүктөгү айдан» баштап, «Кыл чокуларга» чейин акындын ыр бешиги алпачтүү термелип, улуттук поэзиябыздын гүлде-



стесине соолубас, көркөм ыр гүлдөрүн кошту. Алп жүрөгүн бүтүндөй ырга айлантып, ырларын чагылгандан от алыш жазган, өмүрдөгү жыргалын ошол ырларынан тапкан айкөл акын жарық дүйнөгө ыр менен келип, андан ыр менен кетти.

Чыныгы таланттын душманы көп болоору белгилүү го. Ырдан килем согуп, жарық дүйнөдөгү өтөөр ишин жалаң ырдан көргөн андай ак дил адамдар көрө албастыктын курмандыктары болушканын замандардын кербен тарыхынан жакшы билебиз.

— Адам өлүп кетсе да туурачылдыгынан жанбашы керек. Анын адамдыгы ошондо. Бирок ошол туурачылдыгымдан көп жабыр тартып калам, байке, — деңү жолуккан кезибизде. — Бирок ошонун өзү чыйралтат экен, кайрадан күрөшкө үндөйт экен...

Туардын кайраты аскар тоодой эле, ошол кайрат ырларында ачык байкалат, анда мээрмандык менен жигер кошулуп, аккан суудай айкалыша толкуп, жанды сергитип, шыктантып турат.

Сары-Булак колхозу, өз киндик каны таамп, кулундай ойноп өскөн жери, ырларында жүрөк отун чачып сүйүп даңазалаган алтын бешик жери, өзү ырдагандай «жылкычы ат байлоого каккан казык», кулпунгандар болуп бүрдөп чыккан кутман жери таланттуу акын Туар Кожомберди уулунун элүү жылдык тоюна келген калемдештерин, канаттуу ырларын сүйүп окуган окурмандарын кучак жайып тосуп алды.

Бир убактарда, мындан элүү жыл мурда ушул Сары-Булактын адыр-жондору атырдай буркураган гүл жамынып, жер бети көркө толо толукшуп жаткан маалда жарық дүйнөгө келген акын эми өзү ырларында далай ирет эскерген, ата-баба-нын сөөгү коюлган дөндө түбөлүк уктап жатат. Сербейген чөбүнүн каны качып саргайган дөң супсур болуп, кеч күздүн сыйдырымына, салкын тийген күн нуруна жонун тосуп тунжурайт.



Кантсе да акын инимдин өмүрү, жан руху жашоосун улантып жатканына ишенем. Жер үстүндө адамдар арасында ырлары жашап жатса, бу чексиз ааламдын бир чөлкөмүндө өзү да кыраан буркүт болуп сызып бараткандыр...

*Бекбай АЛЫКУЛОВ.  
Сары-Булак айылы.*

## ТҮЗҮҮЧҮ, ЖАРАТУУЧУ ЭЛЕ

Кыргыздын таланттуу акыны Тураг Кожомбердиев о дүйнө салды деген суук кабар аны адам катары билгендердин, кайталангыс сүрөткер экендин гин тааныгандардын каңырыгын түтөтүп, сайсөөктөрүн сыйдатканын түшүнүш кыйын эмес.

Ой жүгүртчү жөнөмдүүлүгү менен ага дал келген сөз курандарын таба билүүнүн дал келиши, ырды түшүнүк менен жазбай сезим менен жазуу, күтүлбөгөндөй салыштырууларды, сөз кынаптарын, сүрөттөөлөрдү, образдарды таап, сөз өнөрүн жөн аздектегендерди гана эмес, изилдегендерди да таң калтыруу Туардай ашкере таланттын гана колунан келет го. Ооба, анын балдарга арналган «Көлчүктөгү ай» аттуу биринчи жука жыйнагы чыкканда чындыкты өз көзү менен көрүп, өз алдынча акындык сезиминен өткөрүп, башкаларга оқшобогон көркөмдүктө тастыктай алчу кудуретин дароо тааныганбыз. Андан кийин «Кызыл алма», «Таңкы симфония», «От өчпөгөн коломто» жана башка ырлар жыйнектары менен ал чондордун да, балдардын да ички каалоолорун назик туйган, ар кимисине ылайык айтчу таасирлүү сөзү бар акындыгын дайыма бекемдеп жүрүп отурду.

Ырас, 60-жылдарда бир топ жаш акындар топ-топ болушуп, ак ыр системасын жандандырып, жаңыча жазабыз деп жаткан кезде Тураг да пафосттуу ырларын ар кайсы аудиторияларда окуп жүрдү.



Бирок аларда баягыдай бизди күштар қылган ыклас, маанай анчалық сезилбей, жылаңаң темперамент көбүрөөк эле. Тилекке жараشا, курулай патфос табиятына туура келбестигин, чыгармачылыкта новатор болуш жеке формага баш ийип калбагандыгын, салттуу ыр формасы деле жаңы көз карашты берүүгө мүмкүндүк берерин Туар тез түшүнду, тажрыйбасы менен далилдеди. Башкалардан жолукпаган сүрөттөөлөрдү, қыргыз жайлоосунун, талаа-түстөрүнүн ажарлуу элестерин, жөнөкөй көрүнүштөрдү метафоралык ыктар менен көргөзгөн ырларын улам окуп, маашырландык. Ар бир жыйнагы чоң адабий окуя катары кабыл алынып турду.

Окуя демекчи, ошол 60-жылдарда да, азыр да адабий окуялардын катышуучулары болгон менен (мейли эчендеген китеpterди жазышсын, ысымдары жыйындарда кайра-кайра аталсын, өздерүн жазгандардын катарындамын деп терең ишенишсін, сөз өнөрүнүн билермандары өндөнүшсүн) адабияттын түзүүчүлөрү, жаратуучулары боло албаган жазгычтарыбыздын узун тизмесинин алды кыскарса, арты узарып жүрүп отурду. Аларга салыштырганда Туар көркөм сөз өнөрүнө дайыма түзүүчү, жаратуучу катары калат.

Кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Туар Кожомбердиевден биротоло ажыраган кезде ошол касиети бизге қаниет берип, тообо пааналатат.

*Сарман АСАНБЕКОВ.*

## ОТ ЖҮРӨК АҚЫН ЭЛЕ

Дем алганына чейин кулакка угулуп, азыр да жанында турғандай туюлуп, әлеси көңүлдөн суүй элек Туар Кожомбердиевдин дүйнөдөн кайтканына бир жыл болуп кетти.

Аттиң мезгил кандай учкул, дүйнө кандай кубулмалуу! Аны жерге койгондо айылы Сары-Булакты учу-кыйырсыз мелтиреген калың ақ кар каптап, тоо-талаалар кандайдыр бир оор тунжуроонун кучагында жаткан эле. *Кийин, жайында, акындын туулган күнүн эскерип, мұрзесүнө гүл койгону барсак, ал жаткан көрүстөндүн айланасынданагы ошол адыр-тұз қырмызы жибек жапкандай лала болғон қызгалдактарга толуп, толукшуп жайнап турған кези әкен.* Ошол эле жерлерди кеч күз мезгилинде көргөнүм бар!

Те, 60-жылдардын акыр ченинде, Октябрь майрамынын алдында ары ата-әнесинин майрамдык чай-чамегин жеткиргени, ары туугандары менен учурашканы шаардан атайы чыккан Түке экөөбүз айылы Сары-Булакка барып калдык. (Ал ата-әнесине, тууган-туушкандарына өзгөчө мәэрмандык менен мамиле жасап, кем-карчын өз колу менен бүткөрүп, айылына тез-тез каттап тuruучу.) Айылапасы, туугандары менен учурашып, ал-жай сурашкандан кийин, экөөбүз маектешип жүрүп олтуруп, айылдын тоо таянган ары жагынданын Койкон-Дөңгө кыялай чыгып бардык да, чөбү саргайып, боз чалып мунарыктап, алыстан келээр каардуу қыштан кабар күтүп түпөйүл тарткан айланага көз чаптырып турдук. Тукем, айылдын үйлөрү менен сырттан тааныштырып, андагы жашагандардын ким экенин баян куруп, кечәэ эле тириүүлөрдүн кыйласы о дүйнө салганын эскерип, те төмөнкү секидеги көрүстөндү көпкө карап турду да, акыры өзү да ошондон орун алаарын айтып, негедир улутунуп алган эле. Анда мага алл мүчөлүү, ден соолугуна ким болсо да суктанарлык, жаштык күчкайраты боюна батпай ашып-ташып турған Түке те, алысқы-алысқы, келечекте бир болуучу иш жөнүндө кеп қылып койгондой сезилген. Көрсө, өмүргө аёо карап, акын алды-артына серп салып, байыркы акылман карыларча дөндө олтуруп са-



наптап ой жүргүрткөн акын ошондо эле: «Бир күнү элдер менен кошо жөнөп, кайрадан алар менен кайтпай калаарын» ойлоого батынган экен.

Ошентип, ойрон мезгил дүйнө салган Туке менен аралыкты билгизбей алыстатып, бирге жүргөн күндөрдү эскеруулөргө – тарыхка айландырууда. Бирок мезгилдин алы келгис нерсе – аны рухани эстелигин, поэтикалық дөөлөтүн эскерте, бизден ажырата алгыстыгы. Бийик тоонун толук турпаты белгилүү алыштыктан кийин гана көз алдыга тартылғандай нукура акындардын да баа-баркы мезгил өткөн сайын улам терең айкындалып, улам кийинки муундарга ошончолук жакын, ошончолук кымбат боло берерине адабияттын сан кылымдан берки тарыхы күбө. Араң эле 48 жашка чыгып, арабыздан әрте кете берген Тукенин ушул жагын эске алышп, ичибизден демөөр кылабыз.

Тураг Кожомбердиев 60-жылдардын башында кыргыз адабияттына балдар ырлары, оргуп-ташыган эмоцияга, ички мазмунга бай, метафоралуу мукам лирикалары менен өзгөчө кайталангыс акын катары келип кошуулган эле. Ал адегенде ишенимдүү кадам шилтеп, адабияттын босогосун аттады да, байсалдуу жолун өмүрүнүн акырына чейин демикпей, кардыкпай улантты. Айрыкча чыгармачылыгынын алгачкы он жылы өтө күрдөлдүү болду. Кийинчөрөөк «От өчпөгөн коломто» (Фрунзе. 1972-ж.) деген жалпы ат менен биригип чыккан «Көлчүктөгү ай» (1961-ж.), «Биз турган жер бийик тоо» (1965-ж.), «Кызыл алма» (1965-ж.), «Таңкы симфония» (1968-ж.), «Күн, жер, жүрөк» (1970-ж.), «Эне жана от» (1972-ж.) сыйктуу поэтикалык жыйнактарды биригин артынан бирин жарайялап, жаңы табылгалары, кыргыз поэзиясы учун жаңы ачылыштары менен сапаттык секириктерди жасап олтурду. Андыктан анын канаттуу поэзиясын катардагы окурмандардан тартып, профессионал адабияттын белгилүү өкүлдөрү да шүйшүнө

кароо менен тен берип жатышты. Кыргыз поэзиясынын башында турган: А. Токомбаев, Т. Үмөталиев, Н. Байтемиров. С. Эралиев, С. Жусуев сыйктуу ары жолу улуу аксакал, ары чебер акындар аны келечектүү чоң акын катары баалашып, ага ак жол каалаган макалаларды жазыши ушуга байланыштуу эле. Т. Кожомбердиев ошол тунгуч китептери учун алгачкылардан болуп Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгына татыган. Анын ырлары, поэмалары профессионал адабиятчылардын, сынчылардын диссертациялык иштеринин иликтөө объективтисине айланды. Кыргыз адабият таануу илими «анын кубаттуу акындык таланты балдарга арналган биринчи жыйнагынан эле таасын байкалганын», «кыргыз поэзиясында башкалардыкынан кескин айырмалуу чыккан лирикалык добуштун» ээси экенин, ал «жөнөкөй сөздөр менен да кыялды дүрт эттирген, ақылды аң-таң кылган, дароо адам жадына кадала түшкөн пластикалуу сүрөттөрдү тарта билип», «көзгө көрүнбөгөн табият кубулуштарын гана әмес, абстракттуу түшүнүктөрдү жана заттарды да жандандырып, конкреттүү элестетип», кайсы темага кайрылбасын, аны дайыма оригиналдуу чечмелеп, жаңыча акындык ыкмалар, стилдик бойтор менен берерин» белгиледи. («Кыргыз совет адабиятынын тарыхы», Фрунзе, 1987-ж. 548–549-беттер).

Т. Кожомбердиев «Кызгылтыйм кеч» (1973-ж.), «Нурлуу терезе» (1975-ж.), «Токтогул ГЭСи» (1976-ж.). «Таңкы жылдыз» (1979-ж.), «Ай тийген тоо» (1981-ж.), «Ыр булак» (1984-ж.). «Базарлык» (1986-ж.), «Кыл чокулар» (1988-ж.) сыйктуу кийинки жыйнантарында өзүнүн мурунку же-тишкен ийгиликтөрүн бекемдеп, терендөттүп олтурду. Ырас, адабий сын баамдагандай алардын ичинде Т. Кожомбердиевдин баштагы көркөм деңгээлинен төмөн айрым ырлар да учурай калат. Бирок онцуган чыкпай калган ошол ырлары да мукам ырга-



ты куюлушкан уйкаштыгы, чагылгандай жарк дей түшкөн көркөм образдуу, айрым саптары, логикалык ойдун ырааттуу өнүгүшү аркылуу кээ бир авторлордун ыр жыйнактарындагы эң мыкты деген ырларынан өйдө туруучу.

Чыгармачылыкка алгач талпынган балалык кезинде композитор болууну самаган ақындын музыкалык туюму өтө күчтүү эле. Мукам ыргактуу ырларынын көбүнө обон чыгарып, оратория, канцаталардын жазылышы да ушуга байланыштуу.

Демек, «Ай тийген тоо» жыйнагынын көбү обондуу ырлардан турганы бекеринен эмес.

Т.Кожомбердиевдин «Кызгылтым кеч» (1973-ж.) деген жыйнагында «Африка», «Тынчтык гимни» деген ырлар цикли бар. Жыйнекта жарыялангандай ал ырлар анын эң кийинки чыгармаларынан эмес. Чыгармачылыгынын башталышында ал трибун ақын болууну көздөп, эмоцияга жык, күчтүү публицистикалык ырларды жаратып, ар түрдүү чыгармачылык жолугушууларда ошол ырларын өзгөчө бир кумарлануу менен жатка айттар эле. Эгерде өмүрү башка бир тарыхый шартка, атап айтканда, баатырдык революциялык доорго туш келгенде, өзү эр жүрөк, патриоттук духу күчтүү ақындык чыгармачылыгы ушул нүктө өнүгөт эле. Ақындын табиятында күчтүү публицисттик шык бар экени кийин жазылган «Оттон өскөн кызыл гүл» поэмасында ачык көрүнгөн. Кийинчөрөк ал «Токтогул ГЭСи» поэмасын жазып, дагы бир жолу өзүнүн талантын ушул жанрда сынап көрдү. Бирок сырты шаңданып, ичи сенектикте жаткан доор ақындын публицистикалык күчтүү темпераментине, оптимисттик маанайына толук шай келе бербей, лирикалык-пейзаждык-сүрөттөөлөрүнөн башка бөлүмдөр көбүнчө плакаттык түскө ээ болуп, анын талант кудуретин толук чагылдыра албады.

Акын чыгармачылык изденүүнү өмүрүнүн аягына чейин улантып келди. Бул айрыкча анын сон-



ку «Ыр булак» (1984-ж.) жана «Кыл чокулар» (1988-ж.) аттуу жыйнектарында жаңы темалардын, акын үчүн жаңы жанрдын – сатиранын пайда болушу менен көрүндү. Таң калычтуу нерсе – адегендеге нуктура лирик катары таанылган М. Алыбаев кийин сатира жазууга өтүп, андан сыймык тапкан дай Т. Кожомбердиев да лирикадан сатирага өтө башташы болду көрүнөт. Ырас, Т. Кожомбердиевдин балдарга арналган алгачкы ырлары юморлуу келип, бул жанрдын көрөңгүсү жаткан эле.

Т. Кожомбердиев сырға бай акын катары окурумандарын таң калтыра берери или алдыда экенин жалаң жарыяланган чыгармалары аркылуу эмес, ал көзү өткөндөн кийин архивдик бай материалдары менен таанышып олтуруп да толук ишпендим. Акын өзү өлгөнү менен от жалындуу жүрөгү или согуп турат. Ал – акындын канаттуу поэзиясы.

*Райкул САРЫПБЕКОВ.  
«Ленинчил жаш», 30-январь, 1990-ж.*

### ЧАГЫЛГАНДУУ ЖҮРӨК ЧЫНАР ЭЛЕ...

Күн сайын радионун кулагын бураган сайын (сөзсүз болбосо да) акын Туарар Кожомбердиевдин ырынын музыка менен коштолуп аткарылып жатканын кулак чалат. Ошондо эркисизден аны менен кошо окуган, чыгармачылык сапарларда жүргөн күндөр эске түшөт...

Мен борборубуздагы А. С. Пушкин атындагы №5 кыргыз орто мектебин Туарардан эки жыл мурда бүтүруп чыктым. Биз эки класс жогору баскычта болгондуктан, төмөнкү «мадыра» баштарды анча теңибизге алчу эмеспиз. Бирок Туарар ошондо эле албеттүү, тирикарак бала болчу. Кез-кезде ФЗУнун «беш түлөктөрү» менен серпише кеткенде, (балалык кез да) ири алдыда «чоң муштум» Тукеңдин жүргөнүн көрчүбүз.



Ошол жылдарда (1956–1957) мектептеги «Жаш калем», «Кирпи» аттуу дубал гезиттерин чыгарчубуз. Анын ырларын биз такай баса турганбыз.

Кийин дагы туз буйруп, университетте чогуу билим алыш калдык. Анда да биздин ырларыбыз окуу жайдын «Турмуш толкундарынын» беттерине чыга калыш жүрдү. Бара-бара редакциялардын эшиктерин жыртып журуп, ырларыбыз республикалык гезиттерге да жарыяланана баштады. «Кудай бетин көргөзбө» – деп «Манас» эпосунда айтылганда, бирибизден бирибиз кыйынсынып жүргөн чак. Тураг менин ырларымды сыйлачу, шынаарлап биргэ басканды жакшы көрчү. Биздин ырлар «Дүбүрт», «Жаш калем» деген альманахтарга чыгып, кыздарга дердие карап жүргөн кезде, күндөрдүн бир күндөрүндө анын өзүнчө, дептерче китеби жарык көрдү. Ал «Көлчүктөгү ай» эле. Бөбөктөргө арналган. Мына ушул көлчүктөгү ай – анын поэзиядагы жарык жүзүн көрсөттү алгач. Анын соңнан Турагын ырлары гезит-журналдарда тез-тез басылып, учуру-учуру менен китептери окурмандардын колуна тийип турду. Кыска өмүрүнүн ичинде ондон ашык жыйнектардын ээси болду. Алардын ичинде «Кызыл алма», «Таңкы симфония», «От өчпөгөн коломто», «Нурлуу терезе» жана башка ырлар жана поэмалар топтому өзүнө назарды көбүрөк бураат.

Жогорку билимге ээ болуп, башкacha айтканда, турмуш жолуна түшкөн кез. Мен анда «Ленинчил жаш» гезитинин адабий бөлүмүндө, Тураг «Кыргызстан пионеринде» иштейт. Мейли иш, мейли бош убактарда, кээде оро-парада жолугушуп калчубуз. Ал мени эркелетип: «Кандайсың Нурбейиш?» – деп далымдан таптап калаар эле. Туз буюрганда, Есениндин кабагындағыдай болбосо да, кафелерде чогуу олтуруп, салкын сыра ичиш, сырдашчу да элек. Анын жоро-жолдоштору өтө көп боло турган.

Жайдын толук күндөрүнүн бириnde Тукем ишке келип. Эртең жекшембиде (анда ишемби иш күнү болуучу) Байдылда баш болуп айылга барып, таза аба жутуп келели, – деп калды. Айылына Байдыкемин «качыр дептеринен» угуп, күлкү-тамаша менен түш кире жетип бардык. Чай ичиp, тамак бышкыча кадимки эле бала кездеги «Качма топ» ойногонбuz. Карыялар айткандай, анда деле балалыгыбыз кала элек кез экен.

Турап менен соңку жолугушуу жазуучулардын «Арашан» чыгармачылык үйүндө болду. Он чакты күн бирге жүрүп калдык. Эмнегедир өтө толуп кеткендиктен таяк менен басчу. Жанында мойтоңдогон эрке кызы бар. Жаз күнү болгондуктан, кээде сыртта күн чубактап олтурабыз. Ар кайсынын башын айтышып, акыры сөзүбүз ыр дүйнөсүнө келип такалат. Ырды андай же мындай жазыш керек, – деп бирибизге бирибиз бермей жок, тек гана биздин кесиптин татаалдыгы, жакшы бир нерсе жазсаң, анын жыргалы, кээ бир «чоңдордун» ыйык шыкты жеткире баалабастыгы жөнүндө болот. Турап сөздү бетке чаба айтчу. Андыктан далай тоскоолдуктарды жеңип, кээ бирлеринин торуна чалдыкканын өкүнө айтчу.

А чындыгында ошондой эле болбодубу...

Учурунда анын жаркын таланты анча толук бааланбагандыктan, бүгүн минтип көп жерибизден өксүп олтурабыз. Алсак, анын жандуу өз үнү радионун алтын фондусуна убагында жазылып калган әмес. Болгондо кез-кези менен (ушундай даталуу күндөрдө) обого чыгарып турса жакшы эле иш болмок. Ушул жерде залкар төкмө Осмонкулдун үнүнүн тасмада сакталбай калганын айтсак эле же-тиштүү...

Дагы, Туардын жандуу элеси сыналгыда жок дегенде он-он беш мүнөттүк убакытка түшүрүлүп калбаган. (Ага караганда эки-үч ырдын кайрыгын кайра-кайра кайталап, чоёктой баскан «секелек»



ырчы кыз-келиндин жарым saatка тасмага түшүрүлгөн элеси көп).

Акын өлгөндөн кийинки бейит башына бараткан чубаган элди, ал өсүп-өнгөн тоо-талааны сыналдыдан көрүп олтуруп, ушул санаага чалындым... Аттицай, анын мүрзөсүн әмес, мүнөзүн көрсөм эмне, жандуу, курч мүнөзүн.

Көз алдыма дайыма тартылат: Жазуучулар союзу жайгашкан имараттын төмөнкү кабатында килем төшөлгөн табытта Туар жатат... Түбөлүк коштошшуу алдында керилип жатат. Көз оту өчкөн. Бирок ишенемин: ыр өргөөсүндөгү ал жаккан коломтонун оту эгерим өчпөйт. Дайыма чатырап күйүп турат, жанып турат. Ошондо азалуу түндө төмөндөгү ыр түрмөктөрү көз жаш сымал ак кагазга әркисиз жаба жайыла берген эле.

### Жанып туар...

Кыйышпас жакыныңды боорго кыса,  
Көп болот узатуулар бул турмушта.  
Ал жакшы – сагындырып куса кылып,  
Артынан көрүүчүлөр болуп турса.

Узадың түбөлүккө а сен Туар,  
(Эт жүрөк оор мүшкүлгө кантип чыдаар).  
Жатасың батып-батпай куу табытта,  
Жалп! – этип кулагандай бир түп чынар.

Чынында, чынар элең бутак жайган,  
Жарыкка бутак әмес, кучак жайган.  
Кабелтең калың жана балбан элең,  
Мыжыды жүрөгүңдү ажал кайдан?!

Өмүрдө толуу менен өксүү да бар,  
Таң алды жылдыз сымал өчтүң Туар.  
Жатсаң да жарык жетпес тээ теренде  
Элесин ырларында жанып туар!..



Ие, жаркын ырларында кер мурут, бүркүт кабак алп Тураг дайыма жашай бермекчи!

*Нурнаис ЖАРКЫНБАЙ.  
«Кыргыз Түусү», 22-октябрь, 1991-ж.*

## ӨРНӨГҮ КАЛДЫ

«Өзү өтсө да, өрнөгү калды артында» деген адилет, ачуу, кайгылуу сөздү таасын акын Тураг Кожомбердиев жөнүндө аргасыз айтууга батынуудабыз. Алп мүчөлүү, келишимдүү, чыгармачылык күчү толукшуган азаматты арабыздан эрте кетет деп ким ойлооптур.

Сыртынан басмырт, ичинен удургуп чыгармачылык шыктануу, изденүү, табылгалар менен демдүү жашаган Тураг кыргыз жергесине жылажын дооштуу жаңырык салып кайталанып туруучу өз доошун, поэтикалык авазын тундуруп кетти. Тураг менен отуз жыл чамасы окуучулар арасында далай жолугушууларда, бөтөнчө пионерлер сарайларында, мектептерде, балдар китептеринин жумалыктарында чогуу баарлашкан учурлар эсте калкыйт.

Анын конур, жай доошу, уяң, илберицки көз карашы, жамыраган жеткинчек угуучуларды жапырт умтултуп өзүнө магниттей тартышы мына ушул закымдарда кулакка угулуп, карекке чагылуда. Ал ырларын түп нускасында кандай кандааттануу менен берилип жат айтса, орус тилинде котормосун да жаш, кары дебей угуучуларга жеткиликтүү, ыраазылыктарын арттыра мукам окуурун РСФСРдагы жана Украинанын Карпат тарабын кыдырып кыргыз адабиятынын декадаларына бирге катышкан учурларда байкаганбыз. Айрыкча «Беке менен Мекесин» эки тилде төң бирдей жан дилинен жагалданып кырааттатаар эле.



Эң акыркы ирет Туар менен борбор шаарыбыздыгы орус тили жана адабияты пединститутунда студенттер, мугалимдер катышкан соң зал жык толгон, узакка созулган кыргыз балдар адабияты, төл чыгармаларыбыздын жарагалуу сырьы, окуучулардын кабылдоосу жаатындагы эриш-аркак пикир алышууда бирге болуп, анын демилгелүү сүйлөгөнү, жагымдуу ырларын да жадырай окуп, олуттуу ойлорун ортого салганы керез-мурас насааты катары айтылган бейм. Сабырлуу, топуктуу, ойлуу жүргөн Туар ошондо төл адабиятыбыздын кунары нукура, жатык, түпкү сырьы терең эне тилибизди зергерлик менен кумуна жеткире пайдалана билгенибизде гана артаарын баса далилдеген.

Туар Кожомбердиев мындан отуз жылга чамалаш жарыяланган алгачкы «Көлчүктөгү ай» жыйнагынан тартып, балдар дүйнөсүнүн бакыбаттыгын, бөбөк тилинин таттуулугун, дилинин тунуктуугун туюп сүрөттөөгө кудурети жеткен чебер катары такай изденип, табылгаларын арбытып келатканда шум ажал шандуу сапарынан жулуп кетти. Туар чыныгы балдар адабиятынын татаалдыгын, аземдигин терең түшүнгөн. Ал жамак, курсөз, кургак окуяны кураштыруу, же баш катырмалатып «жаңычыл» болуунун делебесине дүүлүкпөй, элпек тил менен кылдат, элестүү, балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө дал келген, сезим-туйгуну ойго тоор чыгармаларды жаратты. Туар Кожомбердиевдин арабыздан кетиши согуш апатынан жашында жайраган Кусейин Эсенкожоевден кийинки кыргыз балдар адабиятында орду толбос жоготуу. Туардын шыңгыр үндуү, назик илептүү лирикалык ырлары композиторлор тарабынан музыкалык канат күүлөп, айтылуу ырчыларыбыздын көмөкөйлөрүнөн калкып, угуучулардын кулагынын кумарын кандырууда.

Эч кимден жол, атақ-даңқ талашпай, өз алдынча уstattык шертин бек тутуп, эч кимге оқшош-

пос өз кудуретинче чыгарма жаратуу менен алектенген, өз даражасында китеңкөйлөрдүн сүймөнчүлүгүнө әэ болгон Т. Кожомбердиевди тириүүсүндө биздин сынчылар анча капарларына албай келишкенин бүгүн өкүнүү менен айтуубуз жөн. «Адамдын кадыры өлгөндө билинет» деген калетсиз. Арийне, биз убагында Алыкулдуң да, Мидиндин да... кайталангыс зор таланттар экенин кечигип, көздөрү өткөндөн кийин баалап, баркына түшүнгөнбүз. Өлбөс өрнөгү – чыгармалары калк кенчине айланчу Турар Кожомбердиевдин мындан аркы тағдыры биздин адабий, илимий коомчулугубуз тарабынан унтуулбай туура баасын алар деп ойлойбүз. Кайран гана азамат Турар, караманча кош деп айтууга ооз барбайт, анткени сенин жаркын элесин, чыгармаларың жашай берет!

*Шүкүрбек БЕЙШЕНАЛИЕВ.*

### **ЖЕТИЛИП ТУРГАН ЧАГЫНДА**

Турар менен тээ 1962-жылдары Рамис аркылуу тааныштым. Баарыбызды таң калтырып «Көлчүктөгү ай» аттуу китеби менен жаш адабиятчылардын катарынан чагылгандын огундай бөлүнүп чыкты.

Бөбөктөргө арнаган чыгармаларынын мынчалык эмне жандуу күчү бар десем, Турар балдарга абдан аяр, чынчыл мамиле кылаар эле. Кийин 1965-жылдары Дзержин бульварында кошуна туруп калдык. Ал эжесинин үйүндө эле. Мени окуткан, бардык азап, тозогума күйгөн ушул эжем дечү. Баса, 1968-жылдары Москвадан бир топ акын-жазуучулар Фрунзеге келишиптир, малчыларга барабыз дешет – деп калды С. Эралиев. Ошондо Турар эжөөбүз кеңешип, ал жазуучуларды Турардын атасы «Сары-Булак» айылынын башындагы «Чоң-Кайыңдынын» ичине алышп барганбыз.



Кожомберди аксакал жылкычы э肯, күлүк таптаган мұнұшкөр. Биз барғанда жарышта алдына жылкы чыгарбаган Зонтик аттуу күлүгү кундуздай жылтылдайт.

Туардын атасы аябагандай балбан киши эken. Баласын әэрчиp, ушунча жазуучунун келгенине жетине албай жүрдү. Кийин Туар экөөбүз Москвадагы жаш жазуучулардын жыйындарына жана Украинарадагы өткөн декадаларга да бирге катышып жүрдүк.

Мен билгенден, өз оюнан кайтпаган бир сөздүү кадимки баатыр жигиттин белгилери көрүнүп туарар эле. Эч качан эки сөз сүйлөбөгөн, көңүлүнө жакпаса бетине айтып салчу. Ушул белгилери анын бардык чыгармаларында көркөм боёктөр менен кооздолоор эле. Ошондуктан анын китеттерин жаштар сүйүп окуучу жана дүкөндөрдө көпкө турчу эмес. Туар абдан жетилип турган курагында дүйнөдөн кетти. Кечээ жакында «Ала-Тoo» журналынан чыгып баратсам, ал кирип келе жатыптыр, кыска эле саламдашып, шашыльш иш менен кетип калбадымбы. Эмнеге кайра кирип, жөнжай сурашпадым деп, эми арман кылып отурам.

Кыр мурут келишкен жигит, кыргыз элиниң мыкты ақыны Туар арабызда жок болор, бирок анын ырлары, жолдошторуна болгон таза мамилеси, элеси эл ичинде бирге жашаар.

*Майрамкан АБЫЛКАСЫМОВА.*

### «КОШ!» – ДЕП АЙТУУ КҮЙЫН...

Түндүн бир оокумуна дейре «От өчпөгөн коломтону» колумдан түшүрбөй, ар сабына түйшөлүп отурдум. Бул коломтонун табына эчен ирет жылынып, эчен ирет таасирленгенбиз, мындан кийин да жылынабыз... Бирок ақын менен коштошуу saatынан кийин анын ырларын кайталап окуу өз-

гөчө сезимдерге кабылтып, өзгөчө табышмак тартуулайт. Ақындың жүрөк жалынынан тутангандын коломтонун табы жандүйнөндүү куйкалап, жаңы мааниге эгедер болуп салмоорлонот, көңүлүнө қыттай уюп, көз жашыңды көлдөткөнүн байкабай кала-сың.

Ақын Туарды алысқы сапарга узатып, бейитине бир ууч топурак таштайм деген ой уч уктасам түшүмө кирген эмес. Алматыдан жаңы гана кайтып келип, анын ырларын казак тилине кеторуп жаткан калемдешинен дубай салам айтууга тийиш элем. Бир адамдан әкинчи адамга дубай салам жеткирүүнүн оор милдетин ушул ирет даана түшүндүм. Түшүндүм да жер кайсалап, ақынга же жолуга албай, же жүз көрүшө албай калдым.

Арга жок, казганактап каланган элдин катарында туруп, тоо таянган айылда ақын менен коштошшу мүнөттөрүн баштан кечириүүгө мажбурмун. Түкө, киндик каның тамган ушул айылда, тээ береги кырларда эчен калемдештериң менен эчен таттуу күндөрдү баштан өткөрөөр белен, ашыкпай турсаң? Кайда шаштың?! Тигине өзүң сүйгөн тоо булуттары көчүп барат. Аларды ким керемет ырга салат да, аларды ким канаттуу саптарга кошот?

Т. Кожомбердиевдин жаңычылдыгы, чыныгы ақындык табылгалары жаш муундарга гана эмес, кыргыз жазуучуларынын аксакал, көксакалдарынын бардыгына таасир этти, ыр жазуунун ички табышмактарын, инструментировкасын көнитти, ой-дүйнөсүн оболотту. Туардай таланттар чанда бир туулат!

Апыл-тапыл жыйындарга анчейин аралаша бербей, поэзия дүйнөсүндө өз алдынча сапар чеккен ақынды кайсы бир деңгээлде – Алыкул менен гана салыштырууга болот. Ооба, Алыкул өндүү ақыркы деми чыкканча адабиятка башын сайды, адад кызмат өтөдү, Алыкулдуң соңунаң комсомолдук сыйлыкка ээ болду. Кеп сыйлыкта эмес, бирок кыл-



дат баалаган адамга мунун өзү жаратылышта аз кездешчү калыстыктардын бири сыйктуу сезилет.

Т. Кожомбердиевдин соңку муундарга, асыресе менин өзүмө тийгизген таасирин ушундан билициз, «Кызыл алмасы» колума тийгендे алаканымды өрттөп кеткендей болгон. Ширецкенин кутусундай чакан жыйнактан кызыл алманын даамын сезип, жытын искеғем. Университетке киругу экзамендерин тапшырып жаткан курагымда «Сенин сүйгөн чыгармаң?» деген эркин тема келгенде ошол Т. Кожомбердиевдин «Кызыл алмасы» боюнча сочинение жазгам. Студенттик курактагы жаш талапкерлер «Кызыл алманы» башына жазданып уктағанын көргөнүм бар.

Эң негизгиси – ырлары үлгү, ырлары сабак.

«Кош!» – деп айтуу кандай кыйын!..

Соңку муундар акындын ырлары менен: «Саламатпы!» – деп учурашат.

*Ақбар РЫСКУЛОВ.*

## АКЫН ЖӨНҮНДӨ СӨЗ

Мен Турап Кожомбердиевдин ысмын жеке эле поэзия ышкыбоздору же адабий чөйрөнүн айланасында жүргөндөр гана әмес, жалпы кыргыз элинин атпай журту жакшы билерине толук ишенем. Себеби акындын көз жумганына уч жылга аяк коюп баратат. Ушул мезгилдин ичинде акын жөнүндө көптөгөн әскерүүлөр, арноолор басма беттеринде жарык көрдү. Алардын дээрлик бардыгында маркумдун элестери чагылдырылып, акындык дараметинин жана инсандык аброюнун бийик экендиги дагы бир ирет ырасталды. Ага багышталган эсселер, ырлар, поэмалар жазылды, обологон музикалар жаңырды. Чоң жыйындарда акын жөнүндө далай ой толгоолор айтылды. Мына ушулардын

бардыгы келип эле акындын чыгармачылык кудуретине, сыйкырдуу талантына таазим эткендиk деп түшүнөм. Анткени акындын от менен жалынга жуурулган таптуу поэзиясы дал ушундай улуу кубатка ээ экендигин далилдейт. Анын поэзиясынын сыйкыр кудуретинин бир мисалын айтып берейин.

Бизде, кыргызда тигил же бул белгилүү инсан жөнүндө сөз болгондо ар ким ага болгон урматын жашырып-жаппай, атүгүл ылымсанаштыгын, жакындыгын кошо айткан бир касиети бар эмеспи. Анын сыңарындай Туардын поэзиясына арбалган ким болбосун, анын жеke өзүн тааныбаса да, ырларын жанындай көрүп, боор тартып, улуулары инисиндей, кичүүлөрү бир туутган агасындай көрүп, өздөрүнүн ички туюмдары менен ары сыйлап, ары урматтап, колдон келишинче өзүнө жакыннатууга аракет этишет. Себеби ал элдик акын, элдик инсан, элдик адам гана дал ушундай баага ээ боло алат.

Тукем көз жумган жылдын жай айларында командировкалап Ак-Талаага барып калдым. Бир күнү жолдон жалгыз үйлүү жылкычынына кайрылсак, керегеде эки-үч китеп илинип туруптур. Алып көрсөм Тукемдин китеptери эken. Уйдун ээси мени карап:

– Аябагандай мыкты китеptер булар. Киши окугандан жадабайт. Окудуң беле? Өзу ушу биздин Ак-Талаадан болот эken. Быйыл каза болуптур. Бечара жаш кетти. Өзу да жылкычынын баласы окшойт, жайлоо, тоо, жылкы жөнүндө көп жазыптыр. Айттор, окуганымда жыргап эле калам. Үрларды мына ушундай жазышса, – деди.

Анан ал киши Тукемдин көп ырларын жатка айтып берди.

– Ушундай ыр жазыш колуман келсе кана? – деди арман этип. – Анда тагдырыма эки дүйнөдө ыраазы болот элем. Колдон келбейт...



– Мындай ырларды окуштун өзү да канча бақыт... – дедим сөз арасында.

– Аның туура, иним, – деди жылкычы макул көрүп, – бактым... Чын эле, ушу оюма келбептири...

Ошентип биз көпкө сүйлөшүп отурдук. Тиги киши Тукемдин улам бир ырын окуп, окуган саяын тамшанып, таңданып:

– Карабы мобунусун, – деп жетиналбай сүйүнөт.

– Көчүп-конгондо дайым алыш окусам көңүлүм кадимкидей көтөрүлө түшөт. Ушундай жазышса ырды, – дейт кайта-кайта.

– Ар ким кудуретине жарааша жазат да, – дедим.

– Ошо, Туардын кудурети күчтүү... Өзү да алп жигит өндөнөт. Кудайым ченебей берген экен... Бирок атакөрү, өмүрүн кыска кылышп коёт турбайбы мындаи таланттардын... Далайды жазбай кетти да, – деди өкүнүч менен.

– Тагдырдын жазмышы ушундай турбайбы, – дедим жубатып.

– Ошо да... – Анан ал китеptи каастарлай кармап барып кайра керегенин башына илип койду.

– Эми мынча ыр жазган кишинин чыгалек ырлары бардыр, ошолорду чыгарышса экен. Районго түшкөн сайын китеپ дүкөндөн сурап жүрөм, келелек дейт. Келсе, бирди-жарымды катып коё көргүлө эле деп атам. Китебин талап кетишет. Карысы да окуйт, жашы да окуйт. Китеңканадан таппай каласың... Бир жолуксам, сүйлөшсөм деп тилек кылышп журдүм эле, болбой калды...

Тагдырдын жазмышы экөөнү жолуктурбай кояптур. Эгерде жолугушуп калышса, алаканы ак баталуу бул адамдын пейилине жетиналбай, Тукем барбалаңдал сүйүнүп, берерге ашын, айтарга алкышын таппай жаш баладай кудундап, жоодур көздөрүнөн кубаныч чачырап, алп денеси бакытка балкып турмак.

Мен жылкычы кишиге Тукемдин туулуп-өскөн жери кең Чүй экенин айткан жокмун. Антип ай-

туунун зарылчылыгы деле жок болчу. Айтып койгонумда тиги кишинин алдында мен акындын аброюна, ага болгон жакындыгына кылдай да шек келтирмек эмесмин, аны жылкычы деле көкүрөгүнө жакын кабыл алмак эмес. Себеби Тукемдин жалынга жуурулган от жыттуу ырлары кыргыз баласынын ар бир үйүнүн очогунда жалбырттап күйүп тургандыгы ага болгон бардык сый-урмат, тереңдик да, бийиктик.

Ошол бийиктиктен алыш караганда мыкты инсандар дайым әлдик болуп келген. Ал жерге, урууга бөлүнгөн эмес, жалпы кыргызга тиешелүү болгон. Жери да кыргыз, эли да кыргыз. Кыргыздын ар бир үй-бүлөсүнүн бир мүчөсү катары эсептелген. Мына ушул жагынан алыш караганда Тукем чындыгында эле кыргыздын ар бир үй-бүлөсүнө таандык. Буга дагы бир мисал келтире кетейин.

Дагы эле командировкалап Ат-Башыга барып калдык. Таш-Рабат, Кошой-Коргонду көрдүк. Бир күнү китең дүкөнүнө кирсем, бир жигит келип, дүкөнчүдөн Тукемдин китебин сурал калды. Дүкөнчү кыз: «Жок» – деди.

– Жаңы китеби чыгыптыр, түшө әлекпи? – деди жигит.

- Келген. Калбай калды. Түгөндү, – деди кыз.
- Балким, бирөө табылып калаар, карап көрсөңүз, – деди жигит шаабайы сууп. – Карап көрсөңүз.
- Калбай калды, – деди дүкөнчү. – Болсо катып коймок белем.

Жигиттин кабагы бүркөлө түштү. Бирок көкүрөгүндө, балким, табылып калаар деген үмүтү бар экени көзүнөн көрүнүп турду.

– Кап, балдарга уят болот экенмин, – деди аргасы түгөнгөндө. – Балдарга окуп берем деп койбодум беле. Айылдан келгем...

Көрсө, ал жигит кайсы бир айылда мугалим экен. Бир топ жылдан бери адабият сабагынан жогорку класстарга берип, программадан тышка-



ры да белгилүү акын-жазуучулардын чыгармаларын окутуп жүрүптүр.

Ара-чолодо сүйлөшүп калып, ал жигит университетте окуп жүргөнүндө акынды эки-үч ирет көргөнүн айтты. Бирок бет багып сүйлөшпөптүр. Адабиятты терең түшүнүп, бир топ талдоо жүргүзөт экен. Ичинде толгон-токой күптүсү бар экен. Ал мындай: Бизде, кыргыз адабиятында сын дегенди дайым бир беткей түшүнөбүз. Сын десе эле бирөөнүн чыгармасын алабыз да көкөлөтүп, чаң жугузбай мактап, же бозала кылып тепкилеп жатып калабыз. Аликунчө биз сын маданиятын үйрөнө элекпизбиз деп да ойлоп кетем. Антейин десем, бир топ эле билимдүү сынчыларыбыз бар. Турага да убагында дал ушундай көрүнүшкө дуушар болду. Анын чыгармачылыгы боюнча сын эки жаат болуп чыга баштады, бириnde карандай жамандоо, бириnde мактоо. Мындай калпыс сындардын окурмандарга кылдай да кереги жок. Баш айланткандан бөлөк пайдасы болбостур. Сын деген адилет болушу керек. Аныз сындын суканы учуп кетет. Же эмне, окурмандардын көзү жок бекен кайсы жакшы, кайсы жаман экенин ылгабай...

Мен ал жигиттен Туардын ырларын эмне үчүн мынчалык жакшы көрөөрүн сурадым.

– Ар кимдин табитине жараша да, – деди жигит. – Менин табитим тарткан акын. Мен акындарды бирине бирин салыштырып, биринен бирин өйдө-ылдый койгум келбейт. Балким, бу жерден профессионализм менен талант экөө чоң ролду ойносо керек. Канткен менен кыргыз адабиятында Туардын өз орду бар. Аны эч ким тана албайт.

Кыргыз балдар адабиятынын көрүнүктүү өкулдөрүнүн бири Туар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы жөнүндө бүгүнкү күндө бирин-экин макалалар гана болбосо, акындын чыгармаларын терең үйрөнүүгө арналган фундаменталдуу эмгектер жазыла элек. Айрым адабиятчылар тарабынан азы-

ноолак талдоолор жаңыдан колго алына башталғанына да тобо деш керек. Бирок ақындын айрым чыгармалары мектептерде жана жогорку окуу жайлардын филология бөлүмдөрүндө хрестоматиялык окуу китечтерине киргизилип, окутууга толук ақысы бар. Аңсыз таланттуу ақыныбыздын чыгармачылыгы менен эч качан кең-кесири тааныштууга шарт түзүлбөйт.

**Жылкычы ЖАПИЕВ.**  
**«Мугалимдер газетасы», 25-октябрь, 1991-ж.**

## ЖАРКЫН ЭЛЕС

Туарды алтымышынчы жылдардан борбордо жашап, иштеп, окуп жүргөн кыргыздардын баары эле сыртынан таанышса керек. Мен деле ошолордун бири получумун. Өзүң барып жөндөн жөн эле тааныша албайсың. Анүчүн шылтоо керек. Эмне, «мен да ыр жазам, кел, таанышып алалы» дейсингби. Ага жүрөк даабайт. Себеби «Көлчүктөгү айды» окуган адабият күйөрманы анын талантын чала-була болсо да боолголой алат. Ал убакта Туарга мамилелеш болуу, жанында жүрүп, кеп-сөзүн угуп, жазган ырларын өз колунан алыш окуу бир укмуштуу керемет сыйктууучу.

Ошентип дагдыр буюрдубу же бир турмуштун шартташуусубу, ким билсин, Туар менен таанышып калдым. Бир күнү «Кыргызстан пионери» гезитине ырларымды көтөрүп барсам, Буудайбек Сабыров менен Туар экөө отурушкан экен. Саламдашкандан кийин улуусунтуп Буудайбекке ыр алыш келгенимди айттым. Ал киши ээк кагып, Туарга көрсөт дегенчелик ишарат кылды. Туар адегенде мандай жактагы орундукту көрсөтүп:

– Отур, азыр мобуларды бир жаңыл кылайын, анан шашпай сүйлөшөлү, – деди. Кагаздарын жыйнаптырып, үстөлүнүн бир капталына жылдырып



коюп, эски тааныштарындай жылмайып, колун сұна мага карады:

– Кана, ырларыңды берчи, окуп көрөлү.

Мен колумдагы ырларды Туарга берип, әмне қылаар экен деген ойдо қарап калдым. Ал дароо әле ырдын этегине көз чаптырып туруп, аты-жөнүмдү карады да, ырды окубастан мага қарап, баятты әле бажактаган унұ менен:

– Ой, ата, Жакшылық деген сен белең! Мен сени кандай неме болду экен деп койчу әлем. Қөрсө, сен деле мага оқшогон неме турбайсыңбы, – деп эски досторундай ордунан тура келип, оң колун ийніме коюп далыдан таптап койду. Жаш жағынан деле анча айырма жок. Мен Туардан бир жаш гана кичүүмүн.

– Ошентип, «Же чыкпайбы жаным тыяннак» деп коюп жүрөм дечи, – деп дагы тамашалады.

– Анысынын жөнү бар әле. Менин «Түгөйүм» деген ырыма Рыспай обон чыгарып, борбордо окуган студент жаштарынын ооздорунан түшпөй, дуулап канат бүтүп турган учур. Туар анын аяккы бир сабын экөөбүздүн ортобузга көпүрө қылыш пайдалаңып жаткан экен. Анын ушунчалық ачыктыгы, жөнөкөйлүгү мага абдан жакты. Андай адам менен әч кандай сыр жашыrbай сүйлөшө берсе болот әмеспи. Беш мүнөттүн ичинде ыннак жолдоштордой болуп чыга келдик. Ошол учурда көңүл сергитип бирөө менен сүйлөшкүсү келип турганбы, айтор, менин ырларымды окуган жок.

– Жакшылық, сен ката болбо, ырларымды окуп, жооп айтпайт деп. Аны шашпай окуп коём. Убактың болсо әртең бир келип кет. Азыр болсо сүйлөшүп, эшик алдына басалы, – деди.

Мен каршы болгонум жок. Жарым saat чамалаш орус драма театры менен опера театрынын алдындағы гүлзарчаны жәэктең басып жүрдүк. Анда гезиттин редакциясы искусство музеинин түштүкчыгыш бурчу тушта болчу. Көп сөздөр сүйлөндү.

Көбүнчө ал сүйлөп, мен уктуум. Анда-санда Жоробектин кылышк-жоругунан айтып, каткырып калат. Айтор, бир кумары жазыла сүйлөп алды. Ошондөн кийин тез-тез жолугушуп, абдал ынак болуп кеттик.

Туарардын кең пейилдиги, жароокерлиги менен биргө жаш баладай тарткынчаактыгы да бар эле. Так эсимде жок, 64- же 65-жыл беле, айтор, Рыспай борборго келип (анда ал Ош пединститутунда окуучу) радиого жаңы обондорун жаздырып калды. Ошпол учурдагы радиорежиссер Кумар Жумабаев, ырчы кыз Рангүл Жумабекова, мен болуп Кармышак Ташибаевдин сезүнө жазылган ырын радиого жаздырганы Логвиненко көчөсүндөгү студияга бардык. Кайра-кайра убараланып жатып «Сагынуу» деген ырды Кумар жазып алды. Студиядан Туарар жолугуп калды. Кайтып келе жатканда Туарар да биз менен чогуу басты. «Ала-Тоодон» өтүп, эмен багына киргенибизде Туарар мени чакырып алды да, колума бир барак кагаз берди.

– Жакшылык, – деди ал, – момуну Рыспайга берип көрчү. Балким, оңтою келе калса окуп, пайдаланаар. Пайдаланбаса таарыныч деле жок.

– Ой, Туке, өзүң эле бербейсинби, эмне уялыш жатасыңбы? – дедим, тамашалап.

– Жок, анткен деле жерим жок. Сенин досуң эмеспи, мага караганда ага сен өтүмдүүлүк кыласын, – деди жаш балача тунжурап. – Анын үстүнө көчөдө баратып эле, «мобу ырыма обон чыгарып көрчү» деш да туура болбой калат го...

– Атандын көрү, – дедим ичимден кыргызга аттын кашкасындай таанымал чоң акын бир ырын обончуга бере албай тарткынчыктаганын карасаң. Чындыгында бул барып турган маданияттуулук, обончунун кадыр-баркын сыйлоо болсо керек деп койдум, Туарарга абдан ыраазы болуп. Мен ал ырды бир сыйра окуп көрүп, Рыспайга бердим. Калыстыкты айтыш керек, Рыспай ал ырга обон жарат-



кан жок, анын себеби обончунун табитине жана көнүл толгоосуна жаraphа болуш керек. Ага менимче Турап ката болбосо керек деп ойлойм. Бирок ал ыр бекер калган жок. Ага кыргыздын мыкты обончуларынын бири Үсөн Сыдыков жакшы обон жазды. Ал ыр бүгүнкү күндө да эл оозунан түшпөй, атактуу ырчыларыбыздын репертуарында жүрөт. Ал ыр «Күн чыгышым» деген ыр болчу.

Ырдын ыр касиети аны окуган адамга жаraphа болорлугу да илгертен белгилүү. Эгер жакшы ырды күнк-мынк эткен бирөө окуса аны өлтүрүп салары бышык. Ал эми орточо ырды мыкты диктор, же мыкты сөз чебери, же акын өзү мыкты окуса, ал ырдын ажары ого бетер ачылып, көркүү бууданга баатыр жигит мингендей болуп түштөт. Бул жагынан алганда кыргыз жигиттеринин ичинен маркум Капар Алиевге тендеше турган киши жок десек, аша чапкандык болбойт деп ойлойм.

Ыр окуу жагынан адамды алдына салбаган артыкчылык Турапда да өзгөчө эле. Ага бир мисал. Жетимишинчи жылдардын баш жагы болуш керек эле, Зуура Сооронбаевынын 50 жылдык маарakesи болуп калды. Мен анда Караколдогу обулустук газетада иштейм. Борбордон жоон топ акын-жазуучулар келишти. Алардын арасында Турап да бар. Келген жазуучулардын делегациясын обкомдо кабыл алып, андан соң saat төрттө пединституттун чоң залында студенттер менен жолугушуу болот деп калышты. Жамы журтубуз менен редакциянын кызматкерлери жыйылып бардык.

Жыйын башталып, Зуура эженин адабиятка сицирген эмгеги жөнүндө сөз болду. Жыйын жакшы өтүп жатат. Эжеге көңүлдөштөрү, туугандары белек-бечектерин берип жатышат. Иши кылыш салтанат салтанаттай. Зуура эже ырларын окуду. Кол чаап, шаттанып отурабыз. Бир маалда сөз Тураптаиди. Турап ушунчалык жайдарыланып алган экен, тим эле баштагысына эч окшобойт. Ошондо

Зуура эжеге арнаган ырын окуп, Зуура эжени куттуктаганда кол чабуудан зал жарылып турду.

Учурдан пайдаландыбы, ким билсин бир маалда ал кыргыз жигиттери жөнүндө ырын окуп кирди. Бир укмуш! Кайра жарагала түшкөнсүп, етө толкуп-ташып окуду. Бир маалда кара аргымак жөнүндө, анын үстүндө алыш учуп, күйүп-бышып бараткан кыргыз жигити жөнүндө ырын окуду. Мен мурда эжесинин квартирасында жакшы ырларын тандап окуп бергенде деле уккам, бирок бул жолкудай ыр окуганын көргөн эмесмин.

Менин алдымда обкомдун ошол кездеги катчысы Сагын Наматбаев отурган. Турага ырын аяктаганда: «Атаңдын көрү, Тураг, азамат!» – деп кол чаап жиберди. Залдын ичи кол чабууга дүңгүрөйт. Мен ойлодум: кайран Тукем анча-мынча «чалыш» алса керек деп.

Институттагы жолугушуу кечеси аяктаган соң, эки топко бөлүндүк. Бир тобунда Тураг, Майрамкан Абылкасымова эже, дагы бир топторубуз кошуулуп калыштырбыз. Жумуш бүтүп, чай ичер мезгил келди көрүнөт, баарыбыз «Арашан» ресторанына кирип отурдук. Тамак ичип, кезеги менен тост көтөрүп жатабыз. Эмнегедир менин көз салганым эле Тураг.

– Туке, тойго келип курсак сактап жатасыңбы, жок дегенде бир жутум шампан алыш койбосуңбу?  
 – десем, көзүн ымдалап койду. Анан сыртка чыгып бара жатканда менин артымдан келип, колтуктан алды.

– Ай, Жаке, – деди мурдагысындай эле күлмүңдөп, – атасынын көрү, ичкиликтин акесин окутса болот эле, бирок давление деген бир баләэ бар ошойт, ошол тормуздалап жүрөт, андан көре өзүң жөнүндө айтчы, өзүң кайдасың? Илгери Чан-Хай-Ши жөнүндө ырдачу элек: «Карааның калды көрүнбей, кургак жердин четинен» – деп. Сенин борбордон көрүнбөгөнүңе бир топ жыл болду, кайда жүрөсүң?



– деди. Мен утурумдук жашоо турмушту айтып, үйгө конокко чакырдым. Бирок үйгө келе алган жок.

Чыгармачылык боюнча көп сүйлөшчүбүз. Алтымышынчы жылдары совет адабиятында да, кыргыз адабиятында да көп жылыштар, өзгөрүүлөр, түркүн агымдарга баш коюу болуп калбадыбы. Эркин ыр, ак ыр деген форма баш бакты. Айрымдарыбыз анын ички динамикасына, ойдун тереңдигине түшүнгөн жокпуз, түшүнмөк турсун түшүнүүнү каалаган эмеспиз. Ошондо да ал сүрмөттүн арасына аралашкан жок, салттуу кыргыз улуттук поэзиясынын оц жәэгинде турду. Дүйнөлүк поэзиянын классиктеринин ачылыштарын танган жок.

Кыргыз адабиятчылары жана сынчылары калыс болсун, кыргыз балдар адабиятында, өзгөчө поэзиясында Туардын «Көлчүктөгү ай» китебиндей жаркын китең болгон эмес.

Баланын дүйнөсү... Баланын туюп, билүүсү... Эмне деген тазалык, эмне деген керемет! Ошол сезимди ошол бойдон алыш келип Туар кагазга түшүргөн, ошону менен адамдарды таңдандырган, кумарланткан.

Туар, менимче, «Көлчүктөгү айдан» кийин, балдар дүйнөсүндөгү ырларды көп жазган жок. Ал Асанбек Стамов агай белгилегендей агитация-пропагандалык, публицистикалык ырларга өтүп кетти. Бир жолку кезигишип, адабият жөнүндө сүйлөшкөнүбүздө айттым:

– Туке, кечирип кой, сенин балдар жөнүндө жазган ырларыңа караганда күнүмдүк темага арнап жазган ырларың алда канча соглун сыйктанат. Балдарды Абзий байке менен Мусакеме эле таштап койбой, ошону да улай жүрсөңчү, – дедим.

– Ия, чын эле ошондойбу? – деп бир азга тунжурай түштү да, кайра кадимкиabalына келип жайдарыланды. – Мен балакаттан өттүм, өз мезгилинде балдарга береримди бердим. Балдарды кайдан



эсимден чыгарайын. Антсе да өзүң ойлогон ойду балдар ырына батыра албайт экенсин, – деп түпкүрдөгү оюн жашырган жок.

Туардын кылых-жоругун эскерип, бул макаланы дагы далай узартууга болор эле, бирок анын кереги эмне? Туарды билген, чыгармаларын сүйүп окуган, бирге жүрүп, бирге турган жолдоштору ансыз да билишет, сыйлашат, урматташат. Кыргыздын уулу болгон Туар кыргыздын жүрөгүнөн түбелүк түнөк табат деп ойлойм.

**Жакышылык АЛЫМОР.**

«Кыргызстан маданияты», 26-сентябрь, 1991-ж.

## КАЙРАН АКЫН, КАЙРАН ТУРАР...

Түшүмө эмнегедир Туар көп кирет. Аны мен ар кандай абалда көрөм. Бирде ак боз аргымак минип, кыбыланы көздөй чаап баратса, кәэде адырдан адыр кезип кыпкызыл гул аралап жүргөн болот. Бул жолу көрсөм, ал ак кырдуу тоонун чокусунда туруптур. Тулкусу бүт бойdon тоодон бүтүптур да, эки ийинден өйдөкүсү кер мурут, бүркүт кабак кадимки Туардын өзү экен. Анын капкара чачтуу төбөсү жыбыраган сансыз көп жылдызга жетип турганына таң калдым. Бир маалда аны тиктей таң калып тургандын ортосунда Туар эки колун созуп, алтындай саргыч жылдыздарды бирден терип коюн колтугуна шыкап жатат. Ал аңгыча жылдыздар анын кочушунан чууруп, жерди көздөй кулай баштады. Жылдыздардан шыңгыраган жылаажын үн чыкканына кызыгып турганымча ойгонуп кетип, көпкө уктабай таң атырдым. Түшкө не кирбейт деп маани бербеген кишиче тириүчүлүктүн көй түйшүгүнө аралашып кетип, канчалык алаксый түшсөм да, кайра эле көп узабай түшүмө Туар кирет. Бу жолу да түшүмдө аны көрдүм. Кап-



кара аргымак минип баратыптыр. «Тураг, токто» – деп кыйкырсам, аярлай калды. Байкасам коштогон сур аргымагы бар экен. Мингим келип, катар бастыргым келип, утурлай чуркай бердим... Мен жакында, баягы кара аргымактын тизгини колума урунарда, Туарың түшкүр карасурду каттуу теминген бойдон капкараңгы түнгө сицип кетти да, жалгыз калдым. Көзүмдү ачтым, таң атып калган экен, кирпиктерим нымдашып, жаздыгым суу...

Кайран Тураг, кайран эр – деп оор үшкурундум. Өлүмгө кыйчу азamat беле, Тураг. Жалп этип өччү акын беле, кайран талант. Мен өз жашоомдо дай өлүмдү көрсөм да, Туарды өлөт деп эч качан күткөн эмесмин. Тураг мен үчүн өлбестүктүн символу, акындыктын үлгүсү эле. Анын эр катары алптыгы; акын катары: таланттуулугуна, таасындыгына, кайталангыс жаңычылдыгына таңгалчумун. Ошого карабастан шум ажал, таш боор ажал Туардай алпка, кайталангыс талантка да күчү жетет турбайбы. Ал эми Тураг өлүп, мен анын тоо гүлүндөй таза, ары сыйкырдуу кооздукка тунган, ойго бай жаркын поэзиясына, жандуу ырларына ой жазып, аны эскерем деп качан тилегиме келди эле? Кайран Тураг! Кайран акын!

Эмне учүн Тураг түшүмө көп кирет? Байкасам, бул суроонун да жообу бардай... Не дегенде, Туардын мага жаны биргедей эле. Бир чети ал мага өйдө карабай ини катары журду. Ошону менен катар жолдош да, курбалдаш да болчубуз. Жазуучулуктун татаал жолун бирге баштадык. Көз жарган наристедей Туардын биринчи жазган ырын да әлден мурда мен окугам. Алгачкы жаздын буюктурган бороонуна окшош албуут, ары тентек Тураг көз алдында; күн нуру жылт этер замат сынган, дароо эрип кеткен бурганакча: боорукер, акниет, мээрман, жайдары, жоомарт Туардын элесин көрөм кайрадан. Нукура акын, чексиз талант-

туу кереметтүү ырлары колуна тийген адам аны окуганда толкунданбай коё албайт. Бир караганда Туардын ырлары элге жетимдүү, өтө жөнөкөй көрүнөр. Бирок ошол жөнөкөйлүктүн артында өтө бир терендик жатканы көпчүлүккө байкалбас. Туарар жаңы үндүү акын, ал дайыма жаш, эскирбес акын. Ал поэзиянын ыйык эшигин атtagанда эле көзгө көрүнүп, дароо элге таанылып, эч кимдикине окшошпогон өз жүзү, өз үнү менен чыкты. Билгендерге Туардын мүнөзүндөй айкөлдүк жоктур. Ошону менен катар менин байкоомдо ал адам катары да өтө татаал, көп кырдуу эле. Ушундан улам ойлосом Туар жөнүндө көргөн түштөрүмдүн да жөнү бардай. Себеп дегенде: акындын элеси, бүтүндөй кулк-мүнөзү, анын сыйкырдуу ырларынан өйдө менин каны-жаныма сицип кеткенсийт. Ошондуктан, макалабыздын башында эскерткен өзүм көргөн түшүмө байланыштуу Туардын бир ырын эске салайын. «Жылкычынын уулу» – деп аталчу ал. Чо-кусу көк чийген тоо, жайллоо, жайкы түн. Боз үй, коломтодо чатырап күйгөн арча отун. Коломто чединде күйпөлөктөгөн эне, албеттүү жылкычы – атасы. Тигине түндүктөн ары шыкаалаган-төгүлгөн кызғылт, жапжаш, апакай таза жылдыздар. Жылкычынын шок баласы – жылдыздарды укурук менен сайгылап ойноодо, ошондо жылдыздар жерди көздөй кулап, алардан кадимкideй шыңғыр эткен жылаажын үн угулуп жатканын сүрөттейт Туар. Бул ырдын таазын, так жазылган кереметин өзү окуган адам сөз менен берүүгө мүмкүн эмес. Баары кашкайып көз алдыңа келе калат. Ыр ушунчалык элестүү; мындан бөлөк: ырда буга чейин эч бир акын айтпаган жаңы ой, жаңы табылга жаткан. Мен ал ырдын четине «гениально» деп жазып коюптурмун. Көчмөн кыргыздын баласынын гана журөгүнөн чыкчу улуу саптар. Ошого тете, бөлөк контингенттеги, башка улуттун өкүлдөрү окуса деле бул ырдын сыйкырына таңгалбай коё



албас деп ойлойм. Бул ырды мен улам-улам окуп, кайра-кайра таңгалгандан тажачу эмесмин. Демек, жогорудагы түш мага бекеринен кирбекен сыйктанат. Ақындықтын негизги бир касиети – жаңы боёк, жаңы ой таба билүүсүндө. Булар туурасына Л. Толстойдун айтканы бар. Мейли проза, же поэзия болсун, улуу адамдын пикири боюнча: «Прежде всего мысль». Анысыз чыгарманын шедеврлик критерийин аныктоо кыйын. Чехов генийдин бул пикирин башкачараак баса белгилейт: «Что талантливо, то ново». Ал эми Моруа муунун баарын өзүнчө: «Жаңы деген ой пикирден тез эскирген эч нерсе жок» – деп билгизбей тамашага чалып, окурмандын түркөйлүгүн шылдыңдагансыйт. Чынында эле биз интеллектуал катары ойдун жаңылыгын тая билүүгө же аны ача билүүгө кудуреттуубүзбү? Учурунда, өз замандаштары А. Осмоновдун новаторлугун, анын поэзиясындагы эч кимдикине окшобогон жаңылыкты не тая алышкан жок. Мындай оош кыйыштар дүйнөлүк адабияттын практикасында деле көп эле учурайт. Бирде ой пикир коомдон өйдө озуп кетсе, кәэде коом алдыга кетип, ой пикир артта калган кез да болот. Ушуга жарааша айтаарым: биз Туардын поэзиясынын табиятын али андал түшүнө элек сыйктанабыз. Туар ар бир ырында жаңы ой ачкан ақын. Мен мында формалынын жаңылыгын айткым келбейт. Ал маселе поэзияны изилдеген адистердин иши. Айтылган пикиirimди дагы да бышыктагым келет. Бир ырында Туар алгачкы бороон аралашкан жазды жаңыдан туулган ак тайлактын же ак козунун шыйрагына салыштырат. Калч-калч этип жаңыдан бутуна тура албай жаткан: ак тайлак же ак козу. Мынчалык таасын айтылган салыштыруу, керемет болбосо керек. Ыр жаратуудагы Туардын сүрөткерлигине мисалды анын ар бир ырынан келтирүүгө бolor эле. Туардын дагы бир ырына токтомокчумун: анда Туар кара аргымакты минип, караңгы түндү

жирей чаап бараткан алп жылкычы жигитти сүрөттөйт. Ал эми аргымак үстүндөгү жылкычы мас. Ырдын өзөгүндө – жылкычынын мастыгы өзүнчө сонун романтика менен сүрөттөлгөн.

Мен Туарар менен кайсы күнү, кайсы жылы таанышкандыгымды так айта албайм. Бирок ал мага төрөлгөндөн эле өзөктөш ээрчише кошо келаткан дай әлес берет. Мен университеттин ақыркы курстарында окучумун, алгачкы аңгемелерим «Ала-Тоо» журналына жарыяланып калган. Кантсе да бизди адабият жакындаатты. Туарар мен жаткан бөлмөгө тез-тез келчү. Ошондо да мен анын ыр жазып жүргөнүн билбептирмин. Ушунчалык албеттүү, аябагандай карылуу, ары тамашакөй, шакабачыл, досум-өзүм дегенге жүрөгүн сууруп берүүгө даяр турган боз жигит Туарар кетпейт әсимден. Қүрөшө, мушташса өзүндөй он жигитти катар сулаткан алп эле Туарар. Сыртынан караганда суктанып, жанымда жүргөндө сыймыктана берчүмүн. Өзгөчө анын тамашасына канбайм. Мыкты ақындарды жатка билгенине таңгалып коюп, экөөбүз менин эки кишиликтөр бөлмөмдө уктабай таң атырган күндөр да болчу. Бир туруп эле Туарар ырдайт, уккулуктуу коңур үнү бар эле. Бир жолу ырдан отуруп эле: «Асаке, мен обон чыгардым, жанагынын баары өз обондорум. Мен композитор болом, университетти тыштайм» – деп калды. Мен ыкшып күлүп жатам, байкасам өңү сумсайып, Туарардын ыза болгон түрү бар. Токтой калдым да баары бир ишенген жокмун. Ошондон көп өтпөй Туарар мага келип: «Мейман чакырып койдум, чотуу бололук» – деп кетип калды. Айтылган убагында бөлмөсүнө барсам, Асек Жумабаев отурат. Шампан-винодон мол алып, бир кастрюл эт бышырып коюптур. Тамак желип, вино ичилип, Туарар обондорун биригин артынан бирин аткарууда. Анда Асектин даңкы таш жарып, элижурту бүтүндөй суктанып турган чак. Мен ичимден атактуу артисттин ушундай боз жигиттин кө-

ңүлүн кыйбай, биздин жупуну жатаканага келип бергенине таңгалып коём. Улуулук салт боюнча Асек Тукемдин обондорун мактап да жатты. Айтор, каш карайганда Асекти узатып ийип, мен жаткан бөлмөгө келдик да, дагы көпкө уктабай отурганбыз. Туардын бир эрдиги өзү жөнүндө чындыкты гана укусу келчу. Жана ачуу, таза чындыкка чычалоочу эмес. Кыязы, ал менден чыгарган обондору жөнүндө пикир сурады. Мен кесе айттып таштадым. Бекерге баш оорутпа дедим көрүнөт. Өңү сумсайып чөгө түштү. Анан боорум ооруандай: – Сөзү жакшы экен, кайсы акындыкы? – дей салдым. Туар ишенбегендей: – Чын элеби? – деди. Анан обондун ырларын мен чын мактаганыма балача ишпенген ал бөлмөдөн чуркап чыгып, кайра тез эле келди да, ыр окуй баштады. Бул керемет саптар «Көлчүктөгү айга» кире турган алгачкы ырлар эле... Мен Туардын ал ырларын жандилим менен мактап жаттым. Туар жандуйнөсү жибий биринин артынан бириң окууда. Көп өтпөй Туардын ошол ырларынын бир нечеси Насирдин Байтемировдун ак бата каалаган баш сезү менен журналдардын бириңе басылган. Андан көп узабай Темикенин ак жол каалоосунда Туардын бир катар ырлары «Ленинчил жаштын» бетине жарык көрүп, ал дароо акын аталып, окурмандардын оозуна алынды да, ошондон көп өтпөй бир жылдын ары-берисинин тегерегинде «Көлчүктөгү ай» өзүнчө китеп болуп, «Мектеп» басмасынан чыкты. Анда акындын араң эле он тогуздан жыйырмага караған кези эле. Азыркы күндүн чени менен акын учун он тогуз жашында калыптанып, анан өз өмүр чегине дейре алгачкы калыбынан жазбай улам өйдөлөөнүн, өсүүнүн үстүндө болуу – сейрек кездешчү окуя. Деги эле, мындай көрүнүштүн өзү адабияттарыхында деле көп учурай бербейт. «Көлчүктөгү ай» адабий чөйрөдөгүлөрдүн кары-жашы дебей бирдей мыкты деген баада кабыл алынып, кыргыз

адабий майданына кайталанғыс, жаш таланттын келгени айгинеленген. Бирок Тураг өз башындағы атак-даңқ менен қараманча иши жоктой көпчүлүк студенттердин бириндей өтө бейкам, ары тентек, өктөм, албуут мұнәзүн тыштаган жок.

Туардын боз жигит кезиндеңи кыял-жоругун мен кандайдыр бир даражада жазғы кыянга же селге салыштырар элем. Асман көпкөк, күн апачық туруп эле көктөгү үзүктөй кара булаттан кыян жүрүп, сел кептайды. Кудай сактай гөр, андай кезде сел кез келген койдой ташты оодарып, атчан әр азаматты да камгактай ағызат. Айттор, жолуна кептелгендин баарын тыптыйпыл кылат әмеспи тилсиз жоо. Анан кара булат тарарап кыян токтойт, сел акырында тартылат да, сай ичи мурдагы қалыбындай әэндеп, мемиреп тынчый түштөт. Көктө торгой чулдурай сайрап, колоттордон ийрендерген киргил суунун гана изин көрөсүң. Мунун Туардын кулк-мұнәзүн ачыш үчүн келтирип жатканымдын да өзүнчө себеби бар. Тураг акын экендигине қарастан: көчмөн әлдин түкүмү, жылкычынын әрке талтаң баласы әле. Энеден әрте жетим қалып, ата менен әжелердин көзүн караган әркеси болгон. Тили чыккандан көргөн күнү бороон-чапкын, тоо аралай көчүп конғон жайлоо, азо үйрөтүү экендигин әске алганда, акындын тентек кыялын, учурнадагы албууттугун туура түшүнсө болор. Туардын бир жоругун әске салгым келет. Декабрь айынын ортосу бекен, «Көлчүктөгү ай» чыгып, жолдошторун оңду-солду сыйласп, Түкөмдүн «жууп» жүргөн кези. Мени дагы ресторанга алып барып далай жолу көлкүтө сыйлаган. Ал кезде тамак-аш, ичимдик өтө арзан. Анын үстүнө жарым ичеги студенттер татсак да «Кызыл таттуу», «Мускат» сыйктуу ширин винолордон ооз тийчүбүз. Тамак-аштын арзанынанбы, айттор, Туардын атасына бергенден башка, өзүнчө қалтырган гонорары көпкө түттү көрүнөт. Ишемби күнү кечкурун, бөлмөмдө



китең окуп чалкамдан жаткам. Тураг кирди, колтугунда бөйрөгү чыккан бир нече «Кызыл таттуу», андан бөлөк итапкан эт чаптырып алыптыр. Анда магазиндерде койдун эти эркин сатылчу. Иши кылыштып электроплитага эти асып коюп, ширин винодон татып, ортобузда акындык жана адабият сөз түгөнө турган эмес. Тураг анда Пушкин, Лермонтов жана Блокту, Байронду сүйүп окуп жүргөн учур. Ошондой эле Есениндик ырлары, анын өмүрү студенттер арасында модага айланган кез, көп жыл катары менен караманча тыюу салуудан кийин Есениндик ыр жыйнактары жаңыдан чыга баштаган. Анда ишемби сайын кечинде университеттин актовый залында диспуттар такай өтүп, анын фоесинде бий башталчу. Орто кызыгын биз тамак жеп алыштып бийге жетип барыпбыз. Ал аңгыча студенттердин арасында жаңжал башталыштыптыр. Белгилүү жазуучунун өспүрүм жубарымбеги Аскар деген биздин жолдошбузду мурунга бир койсо керек. Чатак кызыгынан да, элүүдөн ашык шаардык өспүрүмдөрдү жалгыз өзү жаптыптыр, кууп салганын бир билем. Анан калса, алардын ичинен илгертеден Туардын сырыйн билген он чактысы, аны көргөндө эле качып берип, жолдошторуна жол көрсөткөн экен. Мындай жаңжалдын арты жараашуу менен бүтчү. Анда жоолашшуу, өч алуу деген жок эле. Азыр ойлосом, жараткан Туарга талант-шыкты канчалык тартынбай жоомарттык менен берсе, ага карууну, кара күчтү да ошончолук аяган эмес экен. Сөздүн толук маанининде: анын билеги сом темирдей, кирген бууралын бир муштап жыкчудай күчү бар, азыркынын чыныгы алпы эле. Мелдеше кеткенде он бештей залкар жигитке өзү жалгыз моюн бербегендигине

далай күбө болгом. Ушундан улам айтаарым: ошол жаш кезинде Тураг курулай жерден биреөгө тийишип, алсыз байкүшту ыза кылып көргөн жан эмес. Ошого жараша кара күчүнө чиренип, өзүн эр туткан мыкчыгерлердин, Түкөң, ошо замат сазайын берип, катылгандын катыгын карматчу. Бир курдай буурадай булкунган күчү бар Тураг, өзүнүн айтуусу боюнча, өзү тендүү бир азаматтан «женилип» калыптыр. Байкасам аябай чүнчүп, ыза экен. Сурасам, болгонун болгондой айтты да: «Жүргүн Асаке, калыс болуп бер, мен аны менен кайра кармашам» – дейт. Он тогуздагы жигитке эмине, ызага чыдабай көзүнөн жаш кылгырат. Мен Турага, Джек Лондондун «Белый клык» деген повестинин сюжетин айтып берип, араң токтоттум. Кара күчкө сыйынган адамбы, же итпи, айтор, акыры журуп ал өзүнөн ашкан биреөгө туш келээри чын дечи. Менин сөзүмдү эп көргөн Тураг ошо бойdon тынчып калган. Анан мен бир жолу Туарды жеңген студент менен жолугуп калдым. Ал Нарын тараптык бекен, айтор, жогорку курстарда окучу. Башы казандай болгон кара жигит мыйыгынан күлдү да, анан ойлонуп туруп чынын айтты. Тураг экөөбүз тар бөлмөдө кармаштык, анын үстүнө менин күрөш боюнча биринчи разрядым бар да, мен аны жакадан туткан бойdon матап тура бердим, болбосо Тураг мени елтүрүп койбойбу. Ал бир жараган алп дей салды. Деги эле акын катары Туардын өмүр жолунун Джек Лондонго көп окшош жагы бар экенин бүгүн эскергим келет. Дж. Лондондун кара күч, эрк, эрдик жөнүндө жазган чыгармалары өтө көп. Анын үстүнө жазуучу катары калыптанганга чейин ошол жолду өзү басып өткөн, далай опурталдуу, жаңжалдуу окуялар да өткөн ал классиктин башынан. Мен буларды Туардын индивидуалдуу кулк-мүнөзүн туура чагылдырыш үчүн гана жазып жатам. Биз жазуучунун өмүр жолун белгилөөдө бир беткейликке көп берилибиз. Анын керт



башына чаң жуғузбай, өтө кооздоп: түз басып, түз жүргөн бакма totу күшкә айландырып не? Муну айтуу менен мен иним, жолдошум, замандашым жана кайталангыс тунук ақын Туардын образын кийинки муундарга объективдүү түрдө көрсөтөйүн деген ниетти көздөйм. Ушуга байланыштуу дагы бир мисал: биз университетти бүтүп иштеп жүргөнбүз. Қайсы бир күнү кечке жуук иштеген жериме Туар келиптири. Адегенде эле көздөп келген иши бар экенин айтты. Ээрчише көчөгө чыктык да, дүкөнгө кирип: шампан, конъяк, аракты Туарча тартынбай алдык. Адам араң көтергөндөй өзүнчө бир сетка болуптур. Андан таксиге отуруп, көк дарбазалуу менчик тамдын эшигин ачтык эле, пижамачан, эткээл сары киши турат. «Товарищ майор, разрешите!» – деп уялышы сумсайган Туарда демейдегинин бири жок, өтө эле сыпа. Қыймылы да аяр, тигил сетканы көрүп: «Ах, герой, как ты меня нашел!» – деп кудундады. Конъяктан куюп берип, сүйлөшүп отурабыз. Туарды сулуучуа келген семиз аялына улам көрсөтүп коюп мактап калат: «Ах, ты мой богатырь, здорово, здорово.» Биз майордун үйүнө баратканыбыздын себеби Туар мурда айткан. Окуя мындайча болгон экен. Анын мурдагы күнү кечинде, Түкөң жолдоштору менен ресторанда отуруп кеч чыгышат. Ооба, сыйагы түн бир оокумго. Өзүнчө жай келаткан тигил учөөнө он үчтөй албеттүү жигиттер тийиштөт. Алар да кызуу болсо керек. Жолдоштор, бизди жайыбызга койгула деп айткан Туардын өтүнүчүнө макул болбой, алардын ичинен эрдемсиген бирөө Түкөмө кол салып коё берген тура. Кол кайрыган ақынга он учу бирдей асылат да, Түкөң жалгыз калат. Ошондо он учун, он уч жерге сулаткан экен Туарың түшкүр. Аны менен тим болбой келтек жегендердин бирөө милицияга кабарлап, баары тең түн жарымында колго түшүптур. Түнкү күзөттө отурган ушул майор акт түзүп жатып: «Сilerди келтектегендөр ким-

дер?» – десе, тигилер жалгыз Туарды көрсөтө беришет. – Эмне, жолдоштору качып кеттиби? – десе, бул өзү жалгыз таяктагандыгын айтышат. Анда майор жазганын токтолуп, чыныңарды айткылачы, мунун жолдоштору качып кеттиби дегендей шекшинсе, жалгыз сабагандыгын далилдей беришиптири. Ошондо, майор даттангандарды сөгүп туруп, Туарды күзөттөгү машинеси менен үйүнө жеткирип коюптур. Кызый түшкөн майор өмүрүндө мындай алп адамды кезиктирбөгөндигин айтып, башын чайкап, Туардын булчуң эттерин мыкчып калат. Бизди эшик алдына узатып чыккан майор: «Ты сто лет будешь жить» – деп кош айтышкан эле. Бирок өлүмдүн жолу улуу экен, Туар жүз тургай элүүгө да чыкпастан кырк жетисинде гана өмүр менен коштошконуна күйөм. Жогоруда келтирилген саптарды мен бекер айткан жокмун. Башында эскерткендей: Туар мен учун өлбөстүктүн символу, кыргыз ичинде учурай турган акыркы алптардын бири болсо, жана акындыктын үлгүсү, жоомарттыктын, адам паразатын алыш жүрүүнүн, кайрымдуулуктун, боорукердиктин кыл чокусу эле. Ошондой алптыгына, зорлугуна карабастан ал кези келгенине ушунчалык алсыз, мажирөө, колунда бийлиги күчтүүлөрдүн кимиси болбосун кор карман кеткүдөй бечара экендигин да жашыргым келбейт. Туар иргеп, ылгап жолдош күтчү эмес. Ал учун адамдын жакшы-жаманы жок баары бирдей көрүнчү. Акындын ыксыз жоомарттыгынан, куулук-шумдукту билбеген колу ачыктыгынын айынан тегерегинде кимдер гана журбөдү. Мындайда бекер шарап менен тамак-ашка кызыккандар арбын болот дечи, бирок андай жарма досторунун кемчилдигин сезбегендей көрүнсө да, акын катары Туар таланттуу, шыктуу адамдардан эч качан жаңылып, адашып көргөн эмес. Эгерде таланттуу адамдын жапа чегип жатканын сезсе тим эле өрткө кириүүгө, жан кыюуга даяр эле кайран акын. Апен-



диче элге жугумдуу, кыдыр даарыгансып мөртөй-шөртөй баскан Жоробек Султаналиев өлөөр-өлгөнчө Турагдын жанынан чыкпай жүргөндүгү бекеринен бекен? Жоробектей кыдыр даарыгансыган жолдошторунун жорук-жосунун оозунан түшүрбөй сүйлөп берип жатканда боорубуз эзилгенче күлчүбүз. Турагдын бир кызык мунөзү: ал ушунчалык тамашакөй, шакабачыл эле. Өзүнчө кыт-кыт күлүп кооп бирөөлөрдүн, ал тургай өз башынан өткөн кээ бир одоно, кызык жоруктарды сүйлөп жатканда, ким да болбосун керели-кечке уккандан тажабай турган. Турагдай жай, жөө аңгемечи тамашакөй талант азыр арабызда жокко эссе. Мындашын шакабаллуу кулк-мүнөз, деги эле теңдешсиз ыйык талант кайдан даарыды экен, – деп илгери-кеч ойлой калчумун. Турагга бүткөн таланттын учугун, башатын мен кийинчөрөэк акындын өзү жанындай көргөн өмүр бою жылкычы болуп өткөн Кожомберди аксакал менен таанышкан соң гана түшүндүм. Кожомберди аксакал эки бети кыпкызыл алп мүчелүү адам болчу. Сүйлөп отургандағы тамашакөйлүгүн, юморун коё кал. Мен Кожомберди аксакал жөнүндө айтсам сөз арбыйт, ошондуктан ыйманы жолдош болуп, арбагы ыраазы болсун деп ал кишинин бир айтканын эске салам. Эңиштерде эч кимге алдыр-баптыр ал. Күрөшкөндө бирөөдөн далысы жерге тийбептири. Кожомкул менен далай ирет кездешип, биргэ жүргөндүктөн: аны ыйык тутуп, касиеттүү адам катары көрчү. «Кожокеме гана батынып чыккан жокмун, ал киши балбандардын сырттаны эле го» – деп койду бир жолу. Кожомберди аксакал жердигинен сөзмөр адам болгондуктан, өз учурунда анын шыгы ачык байкалбай, уулу Турагга өтсө керек деп ойлойм. Тураг экөөнүн бүт тулкусу, кыял-жоругу, өңү түсүнө чейин союп каптагандай окшош болчу. Акындын талантынын кудуретин билгиз келсе, анын тегин изилде, – деп илгеркилер бекер айтпагандыр.

Башында айттым го: Туарды алдап, жазгырып, ал тургай бечаранын кейпин кийгизип, мусапыр кылыш коюш оцой болчу деп. Мында мен Туар коркок, ошондой эле бир байкуш болчу деп айткым келбейт. Туарчалық намысқөй, анчалық эр жүрөк эч ким болбогондур. Мында айттайын дегеним: өтө таланттуу адам өзүн өзү эч качан коргой албайт. Өз талабын талаша келгенде андайлар ар дайым алдырып, жендирип коюшат. Туар өзүнүн керт башы жөнүндө кам көрбөй жүрүп өттү. Дүнүйө, мүлк жыйган жок. Ал тургай әлчилеп кенен үйгө да жетпей, сөөгү көчүк айланбаган «бөдөнөнүн уясындай» үйдөн чыкканда бир күйдүк. Туардын ошондой сыпайы мүнөзүнө бир мисал: 1972-жылы мен Кыргызмамбаста директор болуп иштөөчүмүн. Туар Ленин Комсомолу сыйлыгын алыш даңкы таш жарып турду. Өзү да басмада иштөөчү. Чакырып алыш, уч бөлмө үй алыш берүү үчүн арыз жазуусун өтүнсөм, кайран акын кайра менин өзүмө ката болду: «Баланчалар, түкүнчөлөр үйсүз жүрсө мен ким болуп калыптырмын». Айткан шылтоосуна жыгылып калдым, жана бир чети анын адамкерчилиги мени таңгалтты. Ошо бойдон Туар кичинекей «хрущевкадан» чыккан жок. Бирөөдөн ыза көрсө, баягы арстандай алп жүрөктүү Туардын түрү көрүнбөй, мөгдүрөп ызага батып турганын да көрдүм. Алтымыш алтынчы жылдын ортосу, Жазуучулар союзундагы бир талкуудан чыктык. Талашып-тартышуудан кийин чарчап турганбыз. Адатынча жоомарттык менен бүркүт кабак Туар өзү эң жакшы көргөн акын, сыйлаган агасы Жалил Садыков экөөбүздү ресторанга жүргүлө деп калды. Ошол талкууда көбүрөөк жеме уккан бечара чалыш мажүрөө бир жазгыч жаныбызда турган. Аны негедир Туар жек көрчү. Аны кошкусу келбей, Түкөң Жалил экөөбүздү коштой жөнөгөндө тигил жалооруй: «Мени да кошуп алсаңар» – деп бүжүрөп турганынан: «Мейличи байкуш» – деп кы-



йылдык. Тураг жактырбагандай бизди жандады. Өзүнө жакпаган, жек көргөн адамынын жанына ылайым жолобой турган адаты бар эле. Дагы алты жылдан кийин ошол эпейген эме начальниктин кейпин кийип, үстөл кучактап калат да, кандайдыр бир иши чыгып алдына кокусунан барган Турагды тоготпогонсуп койсо керек. Көпкө чейин ызысы тарабаган Тураг бир жолу мага бурк этти: «Асаке, итиң мени билбейт экен. Акмагын чыгарайын дейм, элден уялам. Бааягы Тураг ушинтиптир деп сөз чыгат. Мейли, чыдагандан башка айла жок» – деп барып ойлоно түшүп, эки сап ырды тыштап койду:

Кызыл гүлдүн жанында тезек жатат,  
Аргымактын жанында эшек жатат...

Мен күлүп жибердим, ыктуу табылган саптар көнүлүн ачты көрүнөт. Ал өзү да кыт-кыт күлүп кооп, керели-кечке баягы өзү жакшы көргөн сүрмө топ досторунун тамашасын үстөкө-босток чууртуудан жазган жок. Ошондогу Турагдын импровизациясы даяр чыгарма, даяр аңгемедей көрүнгөн мага. Анан аңгемесинин аягында бажак-бажак эте жыйынтык айтты:

– Асаке, башымда бир комедиянын планы жүрөт. Бардыгы бышып, даяр турат. Қагазга гана түшүрүш керек. Ушуну жазып бербей кетсем, мени арманда өттү дей берициз...

– Ай, Тураг, ал эмне дегениң? Өмүр али алдыда дедим мен.

Эмнегедир Тураг мостойду:

– Не бар, не жок, непада деп жатам да... Азыр ойлосом ич ачышат, чынында эле кайран ақындын не деген пландары ишке ашпай калды. Ошол комедия түгүл, анын тулку боюндагы кайнаган шыктын миңден бири да ачылган жок. Көптөген чыгармачылык планын ишке ашыралбай кетти кайран ақын. Деги эле өкүнүчсүз дүйнө болбойт

дечи, өзгөчө Турарадай таланттардын ачылбай, берерин толук бербей кеткенине кантип өкүнбәйсүн...

Менин жогоруда айткандарымдан Тураг ақын катары изденбестен эле жалаң таланттын күчү менен бир калыпта, тұз жол менен жүрүп отурғандай пикир чыкпас үчүн, Турарадын көп кырдуу талантyna, өзгөчө анын изденүү жолундагы машакаты жөнүндө да азын-оолак сөз козгогум келет. Тураг өтө көп окуп, көп изденчү. Ал ар ырынын саптарына терең ой шыкап, ойдун жаңылыгына, ал түгүл форманын оригиналдуулугуна көп кызыкчу. Мен көптөгөн жазуучу жолдошторумдун ичинен Турагчалық әч ким менен талашып-тартышып, аңгемелешкен әмесмин. Ақын катары да ал әмнегедир менин айткандарыма тез ынанчы. Жаңы жазған ырларын мага окуп бергенден кийин, мактоо укса мөрөйү колго тийген жаш баладай сүйүнөөр әле. Кандайдыр алтымыш бешинчи жылдардан тартып, төрт-беш жыл бою Тураг саясий публицистиканы өтө көп жазганын билем. Анда ал: Маяковский, Павло Неруда, Хикмет жана Невзальдардын таасиринде жүргөн. Анын чакырык-агитация ырлары газет-журнал бетин бербей, радио-телевидениеден көп окула баштаганын анча жактырбаган мен, бир жолу анын өзүнө ачык айттым: – Саясат учурдун иши, ал эми бир доор өткөндө, өз доорунун проблемасын козгогон ырлар эскирип калаарын айтканымда ақын мени менен далайга талашкансыгын. Ошондон үч-төрт күн өтпөй кайра келиптири. Бажактай сүйлөп, көңүл ачык:

– Берчи Асаке, колунду, – деп, анан боргулдана тердеген чекесин бетаарчысы менен сүртүп жатып:  
 – Сиз мени ишендердициз. Экинчи ирет жазбайм андай кур дүрмөт ырларды. Менин темам башка экен. Кыргыздын турмушун жаза албай жатып, Африкада, Вьетнамда әмнem бар, ыя? – деп мостоё түшкөнү әсимде. Чыны менен Тураг андан кийин



саясий-публицистикалык ырларды жазуудан кол узду көрүнөт.

Туардын артынан таланттуу обончулар калчу эмес. Ушу кезде ырларына обон чыгарылыши жағынан Туардын алдына эч акын чыкпайт. Туардын сөздөрүнө жазылган обондор ого эле көп, жүздөн ашаар деп ойлойм. Ушул туурасында өз учурунда Туарга көп кенеш айтып ишенирүүгө аракет кылдым. Жогору мисалдай эле: ар бир доордо адамдар өз ырын ырдайт. Биздин муундар ырдан ган ырды башка муундун урпактары ырдабайт. Алар кантсе да өздөрү ырдай турган обондорун чыгарышат. Анын үстүнө обонго жазылган ырларда анча тереңдик болбайт. Ошого жараша, бир доордон өтүп ырдалган ырлар да болот дечи, бирок андайлар чанда чыгат. Менин ушул гана пикириме Туар кошуулган жок. Баягыдай эле обонго арнап жазган ырларын токтотподу. Мунусун мен туура түшүндүм, маалы келгенде сайрабай коё албаган булбул сыйктуу эле, анда Туар. Туардын ырларына баа берүүдө кээде жаңылып калган учурларым да болгон. Алтымыш алтынчы жыл бекен, мен радиокомитетте иштөөчүмүн. Жаштар редакциясынан окутууга Туар бир топ ырларын алыш келиптири, чакырык-саясат ырларына кошо, анын «Күн чыгышым» деген ырын мен жараксыз деп таптым. Ошондоп көп өтпөй: «Күн чыгышым» обон чыгып, ал Шакееванын репертуарынан орун алыш, эл оозунан түшпөй көпчүлүктүн сүйгөн обонуна айланды. Менин көзүмче ыр аткарылган сайын Туар мени табалагысы келбегендей мостоюп карап калаар эле. Ошондо мен: «Күн чыгышынdagы» жаңы ыргактарды, жаңы салыштырууларды элес алган эмес экенмин. «Колду шилтеп кетип калбас себебим, Боосу сенде мен катынгандын жүгөндүн». Не деген терең салыштыруу! Анын үстүнө кызын күн чыгышка мурда кайсы акын салыштырды эле? Жаңы табылга, жаңы боёк деп ушуну айт...

Кереметтүү акын көз жумгандан бери уч жылга аяк басып калды. Кайран акындын сөөгү туулуп өскөн Сары-Булагынын желкесиндеги көп молонун арасында, өзү жанындай көргөн атасынын жанында жатат... Кезегинде барып, куран окуп, гүл коёбуз. Бирок олчайгон сүрдүү мүрзөнү көргөн сайын жүрөк сыйзап, акындын өлгөнүне ишенгиз да келбейт. Тураг көп жашадыбы, же аз жашадыбы, билбейм. Деги өмүргө тойгон ким бар экен? Акын калтырган сыйкырлуу ырларын окуп коюп өзүмчө каниет кылам. Бир боорум Тураг эч качан өлбөйт, анын экинчи өмүру ырлары жашап жатат деп өзүмдү сооротом да, кайра эле өкүнүчкө толо санаама бир ой келет. Тураг эзелки кыргыздын бир тукуму, көчмөн элдин куулуну эле. Кыргыздын илпертеден бери кеплаткан турмушу, көргөн күнү да өзүнчө кызык, ары табышмак. Биз канчалык костюм кийип, галстук тагынсак да европалыктарга такыр окшобойбуз. Аナン ал да качан отурукташып күн көргөн «сарт айыл» да эмеспиз. Көчмөндөр жашоонун чегин канчалык жакшы билсе, кайра эле күнүмдүк көй турмушка чек коё да албай жашап өткөн. Ошондон уламдыр кыргызга тийиштүү бир нуска кеп бар, ал мындай: «Жакшы атың болсо чап, жакшы отунуңду да бир жак. Жакшы тамагынды да казанга бир салып жеп кой. Анын сыңарындай бир саба кымызды бир отурушта түгөтүп, бир койдун этин да он чакты киши бир жеп туруп кетмей». Ошого жараша өмүрдү да үнөмдөп жашабай, марттык кылып Турагча чачып өткөн кыргыз сансыз. Бул биздин ата салтыбыздыр. Кээде өзүбүздү өзүбүз аёо деген болбойт. Таланттыбызга, өз кудуретибизге да үнөмдүү мамиле кыла албай калабыз. Ушу жерден мен Турагдын өмүр жолун жазында кирген тоо суусуна салыштыраар элем. Тоо суусу кирген чагында жолундагы кез келгендин бириң да аябайт. Сүзүп, букача челе берип, албууттанып жатып өзүн да аябайт. Бирде ал таптакыр нугун өзгөртүп тецирден теске-



ри акса, кайра жер челип, оңкосунан кеткен кирген буурача эски нугуна түшөт. Аナン кайра тартылат, тайыздайт. Аナン бир карасаң арыктаган, бычылган буқадай баягы күрүлдөгөн добушу чыкпай, жылжып араң ағып калат. Түшүмө кирген сайын жүрөктөшүм, албуут Турарды ушундайча элестетем...

Ошентип кийинки күндөрү түшүмө Турар көп кирет. Капкара аргымакчан анын элесин ээрчий жетпей калам. Аңсайын жүрөк туйлайт, куса болом. Сагындыңбы, Түкө? Жалгызырап жаткан-дайсың; шашпа тириүчүлүктүн да бүтө элек иштери көп болот экен.

Аナン калса, жалган дүйнөнүн кызыгына ким кансын...

*Асанбек СТАМОВ.*

*КР Эл жазуучусу.*

*«От очлогон коломто». 1992-ж. 360-372-б.*

## АЛА-ТООНУН АЛП УУЛУ

*(Тураг Кожомбердиевдин*

*50 жылдык маракесинен алынган репортаж)*

*«Текей тергем, согон үзгөм аскаңдан,  
Мен сендикин, түшкөн жокмун асмандан.  
Кээде ушунча ыйык көрүп кетем да,  
Үяламын таман менен баскандан».*

*(«Мекенге»)*

Жер бетинде конур күз өкүм сүрүп турат. Акындын мараке тою белгиленген тогуздун айынын 19-күнүндө аба ырайы анын пейилине жарааша ачык болуп, «ак калпагын» кийүүгө үлгүргөн улуу тоонун кучагындагы даңазалуу Сары-Булак айылы сырттан, ичен коноктор келет деп күтүнүп жатты...

Күн нурун жер бетине тегиз чачканда башкалаабыз Бишкектен келишкен акын-жазуучулар, маданий ишмерлер, райондун жетекчилири, акындын



тууган-туушкандары, айылдаштары дегеле, кыргыз поэзиясында нур чачкан жылдызынын арбагына таазим кылам дегендер ақынга бата кылуу үчүн Туарар агабыз жаткан дөңгө, бейит башына бет алышты.

Мезгилдин ылдамдыгын кара! Акынды жер алдына жашырганыбыздан бери үч жылга жакындаپ барат. Тириүү болгонунда эл ортону – элүү жашымдагы чыгармачыл отчетум деп конур үнү менен ыр окуп турбайт беле бажактап. Оң колу менен чекесиндеги мончоктогон терин шыптырып жатып, бир шиңгил күлкү таштаганга үлгүруп... Айттор, айта берсең арман түгөнбөс...

Ошентип, акындын бейит башына келгендер тунжуроо менен көп нерселерди эскеришти. Ар биригин көз алдынан акындын акындыгы, акындын адамдыгы, анын жөнөкөйлүгү менен татаалдыгы, улуулугу, биз мурда андабаган кыйла сырлары тартылды. Биз, адам пендеси, ушундайбыз. Адамды тириүү жүргөн кезинде жеткире баалабайбыз. Качан арабыздан көзү өтүп кеткенден кийин кејип калабыз, өксүп калабыз, жоктойбуз... Бөтөнчө чыгармачыл адамдарды баалабайбыз. Улуу эмгек жаратса аны бир болбогон ишке теңейбиз. Кемчилигин бетке айтпайбыз, ал эми ийгилигин болсо көрө алbastan, ар жалаа тагып жамандайбыз. Ошон үчүн пендебиз да!..

Акындын маараке тоюн өткөрүү үчүн эң сонун жер тандалыптыр. Алыстан шаңкайып «ак элечек оронгон» Ала-Тоо караан болуп турат. Этегине конгон айылдар бак-даракка чулганып күзгү алтын түскө боёлгөн. Кырга беш-алтын, ал эми түзгө кыркка чамалап барган, баш-аягы элүүгө чукул боз үйлөр тигилген. Эми, алардын жасалгасын айтпа! Ичине кирсөң, чыккың келбейт. Шырдак, ала кийиз, төшөк, туш кийиз, көлдөлөң, ат жабдыктар, жапайы айбанаттардын терилери деги койчу, баары бар... Даасторкондо боорсок, сары май, эт, казы,



карта жана башка не бир түркүн татымдар додолонуп үйлгөн. Береке чачылып туру. Буларды көрүп катаал заманда жашап жатканың эсиңден чыгып кетет. Сыртта, аянттын ортосуна атайын жай орнотулган. Анда салтанаттуу мааракенин ачылышы жар салынат. Боз үйлөрдүн арасында уч эшиктүүсү башкаларынан айырмаланып турат. Көрсө, мууну аталган айылдын кулуну Үсөн Кошалы уулу тиккен экен. Бул боз үй тартылып жаткан «Чынгызхан» киносундагы боз үйлөрдүн бири. Шамдагай улан-кыздарды татаал эпизоддорго тартылууга машыктырып жүргөн Үсөн ага андагыларга тамаша куруп берди. Атчандардын колдорунда асаба-туулар желбиреп, кылыш-найзалар күнгө чагылышып жарк-журк этет. Жигиттер аттарын алчаңдата күтүрөп бастырышса кадимки Манастын кырк чоросунан элес берет.

Маараке тойдун жыйынын Тураг Жожомбердиевдин адамдык касиет, чыгармачылык боюнча жакшы, санаалаш жолдошу, кыргыз маданиятына эмгек сицирген ишмер, жазуучу Асанбек Стамов ачты. Ал акындын жарык дүйнөдө басып өткөн кыска жолуна токтолуп, артына өчпөс из калтырып кеткенин белгиледи.

— Көкөтөйдүн ашындай эле болгон бул маараке акындын арбагына таазим. Биз анын алдында көп карыздарбыз. Тукем, кылымдарга көөнөрбөс учкүл чыгармаларын бизге, бизден кийинки муундарга калтырып кетти. Ушундай уулду берген жерге, элге таазим, — деди жазуучу.

Жыйында көптөгөн акын-жазуучулар, илимпоздор, жетекчи кызматтагылар, акындын туугантуушкандарынан чыгып сүйлөштү. Алардын айткандарын кайталап олтурбастан, мерчемдүү гана жерлерине токтолсок.



**Сүйүнбай ЭРАЛИЕВ, Кыргыз Республикасынын Эл ақыны.**

– Туарар дүйнөгө бир эле келди. Мындай адамдар күндө эле, айда эле төрөлө бербейт. Ал жылдыз сымал артта жарык изин калтырды. Ал адамдардын жандуйнөсүн тазарттуу, аларды кубантуу, канаттуу ырларын жазуу үчүн келди. Туарарды эл берди, Сары-Булак берди. Ушул жерлерде, ушул адырларда, жайлоолордо, түздөрдө ақын Туарардын изи калган. Ыйык изи калган. Ошондуктан туугандар, силер анын баркына жетип олтурасыңар ушундай маараке өткөрүп. Ақындын арбагын сыйлаганыңарга ыракмат, таазим кылабыз.

Бүтүндөй турган турпаты менен ыр болгон адамдар эч качан унтуулбайт. Ақындын жүрөгү кенен эле. Анын жүрөгүнө бүт эли батып кетмек. Улуу адамдар, улуу ақындар ушундай болот. Кыргыздын белдүү азаматынын тоюн күтүрөгөн күз маалында жакшынакай өткөрүп жатканыңарга ыраазымын. Туарар өзүнүн көзү жок болсо да, арабызда дайыма жашай берет. Анын өмүрүн ырлары уланнат. Болгондо да канаттуу ырлары чабытын кере бермекчи.

**Сооронбай ЖУСУЕВ, Кыргыз Республикасынын Эл ақыны.**

– Мен, ақындын туулуп-өскөн жерине үч мертебе келип олтурам. Бул жолкуда ақындын улуулугу даана ачылып олтурат. Мен ақын менен дайым байланышта болгом.

Улуулук кеп-кеңештеримди көп эле жолу бергем. Анын жөнөкөй адамкерчилик сапаты, чыгармачылыкка болгон олуттуу мамилеси мени суктандырар эле. Ақындан ажыроо биз үчүнabdan кыйын boldu. Биз аны көпкө чейин жоктодук, дагы да жоктой беребиз. Анын орду эми эч качан толбойт. Бир гана биз каниет кыларлык артында чыгармалары жашап жатат. Ошого да топук кылалы. – Андан



соң ақын маркүм Туарар Кожомбердиевге арнап, аза күнүндө жазған ырын чогулгандарга окуп берди.

**Майрамкан Абылқасымова, Кыргыз Республикасынын Эл ақыны.**

– Мен дагы ушул айылдын ақын кызы Субайылда Абдықадырова менен бул жакка көп келдим. Чоң-Кыя, Арпа-Тектир, Узун-Булак жана башка жайлардо, Сүусамырда болгонбуз. Сары-Булак айылынын таланттууларды мол бергендиги тегин жерден эмес. Кооздугун, сулуулугун, ажайыптыгын карачы айылдын. Анан кантит ыр төгүлбөйт мында, анан кантит ақын чыкпайт айылдан!

Биз ақын жөнүндө жакшы сөздөрдү, жылуу кептерди 50, 60, 70, 80 жылдыгында айтабыз деп жатып, кечигип калдык. Бул үчүн ақындын алдында көп карыздарбыз. Мен өзүбүздүн жупуну белегибиз – ак жоолукту ақындын энедей көргөн эжесине тапшырып көюн, уруксат этициздер.

*Сен билесиң карамды да, агымды,  
Бул дүйнөдө сен ачкансың багымды.  
Качан болсо энем болгон эжекем,  
Көрө билдиң жалаң жакши жагымды.*

**Субайылда Абдықадырова, ақын.**

– Мага сүйлөө қыйын болуп турат. Сүрдөө базып турат мени. Ананчы, мен ушул адамдардын көз алдында жетилдим. Сары-Булак айылында киндик каным тамган. Туарар да ушул айылдын кулуну. Ал ушул жерлерде, тоолордо тай үйретүп, ат чапкан. Ақын ар убак көз алдымга тирүү тартылат. Туарар иним кичинесинен чыйрак, зирек болуп чоңойду. Билим алууга болгон ышкы-каалоосу күч эле. Менден көп китеpterди алыш окуй турган окуучулук кезинде. Ақын өлбөйт. Ақынды эч өлтүрбөй турган эл турат!

**Туар Койчуев, экономика илимдеринин доктору.**

– Кайсыл жерибизди албайлы, бардыгынан улуу адамдар, чыныгы инсандар, атаны ата кылган уулкыздар чыгат экен. Биздин айылдан (өзүм ушул айылдын кулуну болом), акын Туардын чыгышы биз үчүн сыймык. Менин бар каалоом ушул, элибизде акын Туардай уул-кыздар өсө берсин, көбөйө берсин. Акындын арбагын сыйлап, ушундай чоң той өткөрүп жатканыңарга ырахмат.

**Эсенбек Абдраймов, «Сары-Булак» колхозунун төрагасы.**

– Алгач Сары-Булак айылынын элинин атынан акындын арбагын сыйлап келген меймандардын бардыгына терең ыраазычылык билдириүүгө уруксат этициздер. Эмне демекчибиз, акын тууралуу анын кесиптештери, санаалаштары күйүт менен эскеришүүдө. Бул маараке той биринчи болгону менен акыркы эмес. Акындын арбагына таазим кылуу биздин, тиругулдердүн парзы. Андыктан, жупуну аракетибизге акындын арбагы ыраазы болсун дейли. Алдыда оюн-тамашалар болот, ошолорду көрүңүздөр.

Андан соң калк менен учурашканы кыргыздын жез таңдай ырчылары Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, манасчы Уркаш Мамбеталиевдер чыгышты. Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестри, белгилүү ырчылар өнерлөрүн тартуулашты. Туар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган обондуу ырлар аткарылды. Көп өтпөй улуттук оюндар: кыз куумай, тыйын эңмей, эниш, ат чабыш, жорго салышмай кызуу башталды, кылкылдаган эл сүрөөнгө алгандай болсо тимеле шумдук. Көпчүлүктүн кыймылы деңиз толкунун элестетет.

Бул күнү акындын арбагы козголгондой эле болду: эскерүү, ага арнап ыр окуу, жылуу кептерди



багыштоо, арман айтуу, өксүү, бирок... Бирок акын арабызда жок да. Мына ошондо мына мындай ой келет экен: акын ушундай сый-урматтын жок дегенде ондон бириң көрүп өтсө эмне! Анан аргасыз акындын бул саптары эсиңе түшөт:

*Эл менен бирөө өлсө, мен да барам,  
Узатып, чөңгелдектеп турпак салам.  
...Бир күнц әлдер менен кошо жөнөп,  
Кайрадан алар менен кайтпай калам.*

Табияттын таш боорлуугун карачы, адатта, жакшы адамдарды, зор таланттарды, өнөрдү аркала-гандарды эрте алыш тынат. Кыргыз поэзиясында балбал жангандын жылдыздуу Турар Кожомбердиев, Жолон Мамытов, Табылды Муканов... не деген таланттар эле! Эми, алардын бизге калтырып кеткен канаттуу чыгармаларынын боосу ылайым бек болсун! Адамдарга рухий азық тартуулай берсинг деген тилек айтталы...

*Замир СОЛТОНГЕЛДИЕВ.  
«Жаңы мезгил», октябрь, 1991-ж.*

## АКЫН ТУРАР АРМИЯДА

«1972-жылы аскерге жөнөп жатып, Турар Кожомбердиевдин «От өчпөгөн коломто» деген ырлар жыйнагын өзүм менен кошо ала кеткен элем. Эки жыл бою жаздыгымдын алдында сактап, кыргыз жерин сагынганда, зериккенде окуп, көңүлүмдү көтөрөт элем. Кызматымды бутүрүүгө бир айча калганда «бизден кийин кызмат өтөгөн кыргыз жигиттери окушсун» деген ойдо, ал китептин Минск шаарындагы биздин бөлүктүн китепканасына каттатып таштап келген элем.

Кийинчөрээк поезд менен үйгө келатып, Кызыл-Ордо шаарына жеткенде биргэ кызмат өтөгөн Баткендик «У» аттуу жигиттин колунан баягы мен

таштаган Туардын китебин көрүп калдым. Кайдан алгандыгын сурадым. Көрсө, баягы мен таштаган китеptи алыш келе бериптири. «Ушундай китеptи ошол жерге таштап болобу?» – дейт.

**Ж. КАМЧИЕВ.**

### **ОКУРМАНДЫК ПАРЗЫМ**

Туар агай тартыш дүйнөдөй өтө сейрек көрүнө турган. Аны мен көп жылдар мурда окуп жүрүп, университеттин алдынан эки-үч ирет, анан Москва – Совет көчөлөрүнүн кесилишинен раматылык Жолдубай Кайыпов экөө бир турганын байкап өткөнүм бар. Андан бөлөк «ашык» өмүрдө көзгө сүртөр дарыдай болуп жүрүп, акыры... анын табытынын жанында кездешип олтурам. Ар ким өзү туулган жеринен белгилүү, залкар жакшы ақындардын чыгуусун тилейт. Өзүм да бул айылдан ары эки айыл, карапайым «Букара» деген жерден болом. Кара-Балта жергеси жакшы ақындарды аз берет экен, бирок саз берет экен.

Жакшы тааныбасам да анын талантын сыйлап, сөөгүн көтөрүшүп, бир кочуш жумшак топурак ыроо кылышп коюш – калем кармаган окурман катары парzym эле.

**Жаныбек ӨМҮРАЛИЕВ.**  
*Күруучу.*

### **...ТУРАР**

Туардын өмүр-чыгармачылык жолу Жолондукунан башкачараак болду. Ал алтымышынчы жылдардын баш жагында «Кыргызстан пионери» гезитинде иштеп, поэзияга чындал киришип жүрдү. Ошол кезде балдар учун жазган ырларынын «Келчүктөгү ай» деген жыйнагы жылуу сөздөргө арзыды. Андан кийин «Кыргызстан» басмасында иштеди. Бат эле бир нече ыр жыйнактары жарык көр-



дү. Анын 1972-жылы «Кыргызстан» басмасынан чыккан «От өчпөгөн коломто» деген тандалган ырларынын жана поэмаларынын көлөмдүү жыйнагы кыргыз адабиятына көптүү үмүттөндүргөн көркөм ой, сөз чебери келгендигин кабарлады. Жыйнактын «Келечеги кең ақын» деген баш сезүн жазган Аалы Токомбаев мындай деп, баса белгилеген: «Туар ойчул, тапкыч, арымдуу жаштардын алдыңкы катарында бараткан келечектүү лирик». Ушул жыйнагынан аксакал ақындын, көп сандаган ыр күйөрмандарынын, адабият сынчыларынын жакшы пикирлеринен улам Туар өз күчүнө өзү ишенидиктүү, ал биротоло поэзия майданында баш оту менен киришүү чечти да, андан кийин үйүндө гана ыр устаканасында капысынан дүйнөдөн кайтканга чейин көшөрө балбандык барскан сокту. Ошентип, ал элүү жашка жетпеген өмүр, отуз жылга жетээр-жетпес чыгармачылык жолунда чыгаан ақын аталып, чыныгы ырлардын нечен кылым урагыс оомелжиген кымбат мунарасын жүргүзүп кетти.

Бирок көп жылдар бою бир жерден айлык ақын албай, жалаң чыгармачылыктын артында болуп, үйдө иштөө ага деле, үй-булөгө деле оңойго турбаган чыгар. Аナン бул арада ооруу-сыркоо жана башка ар кандай турмуштук кыйын кырдаалдар кезик-пей коймок беле. Ал аз келгенсип, бир жолу Туар бутун сындырып алыш, балдак менен араң жыла басып жүргөнүн көргөмүн. Мына ошондой учурларда анын калеминен аргасыздан мындай саптар кагазга түшкөн:

*Конултуктайд, койгондой үмүт алдал,  
Колтукта жан жолдошум – эки балдак,  
Телмирип тиктеп турал терезени,  
Тентегим Ақылайды,  
Аナン дагы күтөм сени...*

Чыныгы ақын үчүн жылаңаң баатыр чыгармачылык бир жагынан айтып буткүс азап болсо, экин-



чи жагынан эч нерсе менен алмаштыргыс эстетикалык әргүү, чексиз ырахат белем. Муну Туар өзү «Ақын журту» деген ырында мындайча айтып олтурбайбы:

*Ақындар толкуп кетет, ташып кетет,  
Аскадан, бийиктиктен ашып кетет.  
Гонорар, атагыңа колун шилтеп,  
Гогендей максатын кууп, басып кетет.  
Кызык журт... толкуп калат, ташып калат,  
Кызматсыз көчөлөрдө басып калат.  
Көмүсө әч нерсени калтырбастан,  
Көргөнүн-көргөнүндөй жазып калат.*

Туардын ақындык артыкчылыгын, чеберчилигин кандай аныктаپ, эмне менен ченесек болот? Жогоруда Туар: «Ақын көргөнүн-көргөнүндөй жазып салат», – дебедимби. Ооба ошондой, бирок кеп ақын турмуштан әмнени кандай көргөндүгүндө жана ошол көргөнүн кандай андал, кандай жазганинда. Ал көргөндөрүн мүнөздөгөн сөздөрү укмуштай таңдандырган так-таамай, тамшандырган татымдуу көркөмдүү сез. Канчалык кара сөздүн каймагын калпысаң да сонун ырды сонундай мүнөздөп айта албассың. Ал ырды ар ким өзү сонуркап окуусу гана керек.

Туар башка ақындардай эле турмушбуздагы ар кыл көрүнүштөр: адам мүнөзу жана әмгеги, жаратылыш кубулуштары, махабат жана башкалар тууралуу жазат. Бирок алар жөнүндө анын жазгандары тигилердин эч кимисиникине окшобостон, өзгөчө, өзүнчө көз карашта жана көркөмдүктө чыгат. Туардын ушундай кээ бир ырларынан үзүн-дүлөрдү келтирип көрөлү:

*Тоо гүлдөрү толукшууда, жайноодо,  
Торгой көктө безеленип сайроодо.  
Кубанышып жылкычынын балдары,  
Кулундарды желесине байлоодо.*



Бүткөндөн соң кулун тегиз байланып,  
Ал отурду тамак ичиp жайланаып.  
Аңғычакты кымыз уулоо башталды  
Сыр аяктар кезек менен айланып...

(Жылкычынын бир күнү)

Аймактар жазга багынды,  
Алмалар бүчир тагынды.  
Айдоолор азыр эстетем,  
Ачыткы кошкон камырды.

(Жазғы элес)

Кыздар деген сөз уксам,  
Кылактаган кызыл гүлдөр көрүнөт.  
Аял деген сөз уксам,  
Ак гүлдөрдүн аңкып жыты төгүлөт.

(Турмуш күту)

«Жаз» дегенде эске түшөт:  
Таңгак куурай жонумдагы,  
Ала-шалбырт жолумдагы.  
Кар астынан терип алган,  
Беш-алты байчечекей,  
Карганын шыйрагындаи  
Колумдагы.

(Балапан чак)

Кубулжуган жалгыз ыры бар,  
Комузунда жалгыз кылы бар.  
Болушунча, жетишинче убактым,  
Боюм балкып, угам ырын булактын.

(Жалгыз ыр)

Жел дагы тартпагандыр салакаңды,  
Жек көрүп карап түрдүм алаканды.  
Эмнеге үзүп алдым наристени?  
Эстеткен кызыл эттүп балапанды.

(Үзүлгөн мандалак)

Ушундай ырларды мунөздөп түшүндүрүүгө убараңланбай эле коюу керек. Аны ар ким андап, сезээринде күмөн жок. Туардын ырларын окуганда асманда торгой сайрап, айланада кызыл гул жайнап, атыр жылтуу леп-леп жорткон жумшак жел жузүндү аймалап тургандай көңүлүң сергийт, кыялың эргийт...

Туарар чоң лирик акын болуп жетилгенин анын ырларын, айрыкча кийинки «Ай тийген тоо», «Кыл чокулар» жыйнактарын окугандар ачык андабай койбайт.

Туарар «Тагдырга өтүнүч» деген ырында:

*Күтпөймүн  
Алтыныңды, күмүшиңдүц,  
Күкүмдөй...  
Өзүнчө бер үлцишүмдүц.  
Талпынып –  
Жеткибиз жок бүтүндөйгө,  
Тагдырым  
Биз ыраазы күкүмдөйгө», –*

деп өзү жөнүндө өтө жупунулук менен жазган экен. Ал элди акын катары анын салмактуу жана сымбаттуу ыр саптары алтындан да, күмүштөн да кымбат турат. Ал өзүнүн күкүмдөй эмес, бүтүндөй поэтикалык залкар үлүшү менен замандаштарын, бүткүл әлин чоң сыймыкка бөлөп отурат. Бир гана өкүнүчтүүсү – анын өмүрүнүн өтө кыска болушу, акыл-сезим курчуп-толуп турган күлгүн курагында күтүлбөгөн жерден көз жумушу.

Акындар Жолон менен Туарды әскеруулөрүмдү аяктап жатып, мындай өтүнүч айткым келет. Алардын ар биригинин ондогон жылдар ичинде чыккан китептери өз-өзүнчө ондон ашуун. Булардын айрыымдарын азыр эч жерден сатып ала албайсың. Ошондуктан алардын тандалмаларынын толук томдуктары чыгарылса. Булар ар бир поэзия күйөрманинын күткөн китептери болор эле.



Жолон менен Турар экөө төң өз кезегинде Кыргызстан, Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаттары болушкан. Жолондун көзү өткөндөн кийин анын «Жүз жашка чык, кылым!» деген жыйнагына республиканын Токтогул мамлекеттик сыйлыгы абдан туура ыйгарылды. Турардын ыр жыйнектарын окуп чыккандан кийин, ал дагы так ушул жогорку сыйлыкка татыктуу экендигине толук ынанып калдым...

Станбек УСУПОВ,  
«Жолон жана Турар».  
«Кыргызстан маданияты», 11-апрель, 1991-ж.

## АСЫЛ АДАМ

Дүйнөдө не деген гана асыл адамдар жок! Алардын айрыкча көзү өткөндөн кийин асыл дүйнөсү даана көрүнүп, айжаркын образы ачыла берет тура. Мен үчүн ушундай адамдын бири, мен аздектеген асыл адам – Турар Кожомбердиев.

Менин байкашымча адамдардын, өзгөчө чыгармачыл адамдардын эки түрдүү сапаты болот э肯. Биринчиси – канчалык улуу талант болсо да, адамдар менен анчалык ымаласы жок, чыгармасы менен гана жашагандар. Ал эми экинчиси – бардык жагынан төп келип, адамдарга сапаттары менен жаккан, өмүр бою сезиминде жашагандар. Тукем ошолордун экинчисине кирет. Чыгармачылыгы өзүнчө, адамкерчилиги өзүнчө бир керемет. Турардын сырткы турпатына, баскан-турганына, кыял-жоругуна караганда анын ақын экени көп байкалчу әмес. Көбүнчө эл башкарған инсан катары әлес калтырчу. Көрсө, анын сыры, адамдарды таңдан-дырган жөндөмү, атагын алыска учурган «канаты» жүрөгүндө турат! Дегинкиси Турар өтө жөнөкөй, өтө назик, адамдын ар бир кылган мамилесин кылдат таразалап турган адам эле. Анын кирсиз таза

дүйнөсүн күлкүсү далилдечу жаш баланыбындай таза, назик эле го.

Тагдыр мени Тукем менен кокусунан кездештириди. Ал кезде мен Бишкектеги Күрөңкеев атындағы окуу жайында окучумун. Элүүнчү жылдардын аяқ чени болсо керек. Нота жазганды жаңы үйрөнгөн кезим. Кайсы күн экени эсимде жок, биз окуган окуу жайдын жанында бир жигит пайда болду. Эски баян көтөрүп алган. Таанышып калдық, Тукем экен. Обон чыгарып жүргөнүн айтып, аны нотага түшүрүп берүүмдү өтүндү. Мен анын обонун нотага түшүрүп бердим.

Күндөрдүн биринде кайрадан кезиктик. Сүйлөшүп, сыр чечиштик. Обонун кагазга түшүрүп бергеніме абдан ыраазы болду. Экөөбүз бир топко сүйлөшүп отурдук. Мен ал кезде өзүм обон чыгарып жүргөн кезим эле. Жазган обондорумду композиторлорго көрсөтүп, алардын кеңешин укчумун. Көбүнчө Аскар Түлөевге барчумун. «Менин өлкөм» (сөзү Абдрасул Токтомушевдики) деген ырымды карап чыгып, айрым жерлерин ондоң да берген. Кийин Абдылас Малдыбаев менен таанышып кеттим. Ошол Тукеме жолугардан мурдараак Абдылас агадын пикирин угайын деп обондорумду таштап келгем. Турагарды Абдылас агадыкына барып келели, – деп өтүндүм. Ал макул болду.

Малдыбаев обондорумду мурда эле карап чыккан экен. Айрым түзүк жерлерин белгилеп, кемчиликтерине токтолду. Уялтты, кызартты, акырында ал: жетишкендиктер да, кемчиликтер да болот. Жетишкендикке эсирип, кемчиликтерге чүнчүп калбоо керек. Асыл максатты талықпай артынан кууп, әч убакта «сынбоо» керек деди да Турага карап:

– Бул бала кайсы? – деди. – Менин жолдошум, – дедим мен. – Кайда окуйсун, уулум? – деди Турага. – Университетте, филология факультетинде, – деди Турага кызарып. – Жазуучу болоюн деген

тилегиң бар го? Эмне, ыр жазасыңбы? – Ооба. – Чыккандары барбы? – Бир топ ырларым чыкты. – Оо, аның жакшы. Ошону өркүндөтүү керек. – Обондор да чыгарат, – дедим мен. – Ыя? Азамат. Композитор болоюн деген да оюң барбы? – деди Малдыбаев. – Дирижер болгум келет, – деди Тураг. Малдыбаев Туардын мен жазып берген ноталарын карап, жазып жүргөн блокнотундагы, газетадагы ырларын портфелинен алып окуду да, жумшак жылмайып: – Жакшы окууда экенсис, андан көрө ошону бүтүп ал. Алдыда жакшы тилегиң бар э肯, сенден акын чыгат. Максатты ардаңтоо көрек. Обондоруң бышып жетиле элек э肯. Сенин жолуң башка жакта тура. Текст жазып, биздин композиторлор союзунан берсең болот, – деп сунуш кылды.

Эртеси экөөбүз биз окуган класска кирип, фортепианодо ойноп бердим. Алгач жолу өзүмдүн обонумду Туарга угуздум. Тукем экөөбүз кеңешип, ырга «Жылтуу букет» деп ат койдук. Ошондон баштап Тураг экөөбүздүн чыгармачылык байланышыбыз башталды.

Турмушта таанышуу, жолдош күтүү, дос күтүү жаш кезде абдан көп болот. Досторуң да, жолдошторуң да көбөйт, бирок мезгил өткөн сайын утуру азайып отуруп, бирөө, экөө эле калат. Ал эми Тураг экөөбүздүн достуругубуз Туардын көзү өткөнчө үзүлгөн жок. Бир туугандардай ынак журдук. Турмушубузда эмне болсо жашыrbай, сыр чечиштик. Чыгармаларды талдал, пландарыбызды ортого салдык. Ондогон жылдар өттү. Мен обондорумду ойноп, Тураг жазған ырларын окуп, бир максат, бир тилеме журдук.

Кийин менин обондор жыйнагым китең болуп чыкты. Ага кыркка жакын автордун ырларына обон жазгам, жыйырмасы Туардын ырлары эле. Кыргызстандын 40 жылдыгына карата обондорго жарыяланган конкурста бир ырым учунчү сыйлык-



ка татыктуу болду. Ошондо Тукемдин кубанганын айтпа!

Мен кийин Композиторлор союзуна мүчө болуп калдым. Тураг ошондо мага карап: – Чын элеби? Билетинди көрсөтчү? – деди. – Көрсөттүм. Ошондо Тураг жаркын күлүп: – Саке, сен эми накта композитор болдуң, – деп колумду кысты.

Тукемдин асыл сапаттары көп эле болчу. Дагы бир жакшы касиети кандай гана чоң кызматкер, авторитеттүү адам болбосун туура сөздү тартынбай бетине айтчу. Айрым адилетсиз, түркөй адамдар анысын жактырчу эмес. Ал турмак кээде менин да бир майда-барат кемчилигим болсо көзүмө айтып салчу. Негизи өзү жүрөгү жумшак, сезими асыл адам эле. Бир жолу мындай бир окуя болду. Баратсак, көздөрү көрбөгөн жаш балдар кетип барыштыр. Колдорунда темир таяк. Тык-тык жерди уруп, кылдат басып баратышат... Тураг көрүп эле токтоپ, карап турду унчукпай. Балдар узап кетишти. Мен Турагдан бир аз узап кеткен экенин, мага калбаат басып келди да, кейип мындай деди:

– Алда кудайым ай, эч болбосо ушул бечаралардын бир көзүн калтырса боло. Тыкылдатып урган таягы мәэге тийгендей болду. Ырды, музыканы сүйчү. Кээде мага телефон чалып, Саке, келип кетчи, сүйлөшө турган сөз бар дечү. Көрсө, фортепиано ойноткону чактырчу тура. Ал өзгөчө Алмақуновдун «Колхоз кечи» деген обонун жактырчу. Улам-улам ойнотуп эле уга берчү. Андан башка Сыязбек Байданалиевдин «Кайыкта» деген обонун да урматтай турган. Аны да угуудан тажачу эмес. Мен иштеген жерге келип калса деле баягы эки обонду ойноп беришимди өтүнчү. Ырахаттана угуп, анан сөзгө кирчү. Көрсө, ал өзү сүйгөн музыкасын угуп, эс алчу тура. Ал иштегенде күнү-түнү менен тынным албай иштечү. Жумалап, айлап кишиге көрүнбөй иштей берчү. Бир күнү мага келип:



— Саке, сары тулпарыңдын жемин алып беренин айылга барып, атамды көрүп келели, — деди.

Ал менин «жигулимди» атаганы. Жайыл районундагы «Сары-Булак» айылында жашаган атасынықына бардык. Атасын биринчи көрүшүм. Набаттуу карыя экен, менин кайсы айылдан, кайсы уруудан экенимди сурады. Бардыгын айтып бердим. Чоң аталарымды билет экен.

— Өзүбүздүн илгерки туугандардын тукумунан болот турбайсыңбы. Турага әкөөң жакшы жолдош болуп жүргүле, — деп бир катар насаат сөздөрүн айтып отурду.

Жылдар зуулдал, мезгил акты. Турага да, менде да кыйла жаңылык, кыйла ийгилик болду. Ар кайсы кызматтарда иштедик. Көптү көрдүк, тажрыйба жыйнадык. Эл-журтка аздыр-көптүр кызмат өтөдүк. Турагын чыгармалары калкка таралды. Китеп болуп окурмандардын колуна өттү. Обондуу ырлары ободо жаңырып жатат.

Мен маданият министрлигинде музикалык редактор болуп турганда да, андан мурда Турага менен бирдикте эл чыгармачылык үйүндө обончулар менен иштешкен мезгилде да көп обончулар, композиторлор Турагын ырларына обон чыгарышкан. Кийин мен протокол боюнча Турагын чыгармаларына жазылган обондорду эсептеп чыksam, 600дөн ашык экен. Булардын көбү пленкага жазылган деле жок. Бирок Композиторлор союзундагысы, радиодогусу болуп 300дөн ашыгы калыптыр.

Бүгүнкү күндө Турага арабызда жок. Анын ар бир ырын укканда жанымда жүргөндөй сезилип, жаркын образы көз алдымга келет. Асылым, ардагым, — деп терең ушкүруу менен эскерем.

*Советбек ИСРАИЛОВ,  
композитор.*

## АТА НАСИЛИ, ЭНЕ МЭЭРИМИ – БАЛАГА

Биз, Кара-Балта өзөнүнүн батыш жана чыгыш тарабында орун алган Кайырма, Сары-Булак айылдарынын жашоочулары солто уруусунда башы Тагай, андан соң Богострондон төмөн журуп олтуруп, Күшчудан тараган Жетиген уругунун Дүйшөгүл, Бегат деген бир тууган эки атасын урпактарыбыз. Жердешибиз – урукташыбыз акын Турар Кожомбердиевдин туулган күнүнүн 50 жылдык мааракесинде анын кыргыз жумуриятында, боордош элдерде поэзия майданындағы чыгармачыл эргүүсүнүн, дамамат дараметинин башаты, өзүндөгү талант-шык менен, кантсе да ата насили, эне мээрими менен эриш-аркак болгондугу жөнүндө азын-оолак айтмакчыбыз.

Элүүнчү, алтымышынчы жылдардын аралыгы. Жайлоокерчилик мезгил, анда мен ат жалын тартып минип, гезитчилик кызматында айыл аралап, отпуска учурунда жайлоолоп, жер таанып, эл таанып жүргөн кез. Суусамырдын берки өйүзүндөгү Дөөлөн, Кыр-Жайлоо конушу. Катар тигилген уч ак боз уй, катар тартылган желе боолор. Бири Арык деген, экинчиси – акын, жердеш кызыбыз Субайылданын атасы Абдықадырдын, ал эми учүнчүсү Турардын атасы, оозго алынып, көнүгүп калган Чоң Кожомбердиники болор эле. «Чоң» деп айттылганын да жөну бар: ошол айылда, алардын жылкы фермасынын башчысы Масалы уулу Кожомберди деген болгон. Ал адам быйыл кайтыш болду. Чоң Кожомбердиден он чакты жаш кичүү эле.

Ал мезгилде болочок акын Турар Бишкектеги № 5 кыргыз орто мектебинде окуучу, каникулда сөзсүз атасы менен жылкы багышчу. «Болор бала богунан» дейт тура, ошондой эле жакшы делген атты токунуп минип, жайлоо кыдырып, кымыздык, ышкын терип, чөнтөк-кончуна кандайдыр бир китептерди салып келип, кечте кайтчу. Жүрүштүү



атты, же жоргону жабдыктап, жалғыз болсо да дыркоюп, шайдоот жүргөндү жакшы көрчү. Кымызга тоюп ыксыраган, кылаар иши жок адам уйкуга эле күчүн чыгарат эмеспи. Ал әми Туар болсо күндүзү кылайып уктабайт, кечинде эрте жатып, таң заардан турат да, дөбөдөн дөбөгө каалгый ба-сып, кээде отура, бирде жата калып, бирдемелерди кагазга жазып жатканын байкачу элек. Анда эмне, сырдашыптырыбызы, сабактарына даярданып жүргөн тура деп койчубуз, – деп айтып калчу эле Кожокем.

Күн жайлоого текши тийип, кулундар байланып, бир кымызга олтурушта Кожокем, же кымызга чечилдиби, мүмкүн Туардын чыгармачылык ба-шатын баамдаганбы, айтор, езу да салабаттуу-нус-калуу, омоктуу, токтоо сүйлөп, буларды айтты:

– Балдар, башыңар жаш, келечегиңер алдыда, насили кенен болжогула, терен ойлогула. «Адам ойго тойбойт, берүү койго тойбойт», «Ар ким ой-лойт жакшылык, талаптуу ишке жетүүгө» санаачыл ойчул эмес, таланттуу ойчул болгула, кудай өмүр берсе жашоо жолуңар узун, эгерим адам көңүлүн калтырбагыла. Жолуңар шыдыр болсун, оюңар кыдыр болсун, – деп жайлоо төрүндө айтканы төгүлүп-чачылбай түгөл эсимде. Бейиши болгон раматылык апасы Гүлнар Туарды баарынан жакшы көрчү, какпай-сокпой жылуу да, жумшак да сөз менен энелик каалоолорун, тилегин билди-рер эле. «Бар, барагой, тигил булактан жуунуп, кочуштап суусунан жутуп кел, сергийсис, көңүлүң ачылат», – деп койчу. Ошол алтын апасын Туар эч нерсеге теңебей кымбаттын кымбатындай, ыйыктын ыйыгындай көрүүчү. Ошондон уламбы...

*Эгер эне болбосо,  
 Анда турмуш ажырамак кутунан,  
 Өмүр анда кыймылдоого жарабай,  
 Өйдөлөнүп турбай калмак бутунан, –  
 деп ырдаган.*

«Атанын салган жолу бар...», – дейт эмеспи. Кожокем зор адам болуучу. Кең пейил, улууга улуудай, кичүүгө кичүүдөй акылын айткан, ачык кабак, жарык жүз, жылуу маанай бешенесинен жанып турчу. Ал өткөн доордун, Октябрь революциясынан кийинки доордун адамы өзүн ырааттуу, таза кийинип, салабаттуу алыш жүрөр эле. Бирөөлөрдүн кемчилик, байкоосуздугун, аркы-беркини аңдабагандыгын көрүп-бىлсе жай, жүйөлүү сөз менен жайгарып, анын ойлонуусуна түрткү берчү.

Кожокем кайтыш болордун алды жагында эле Сосновкадан жолугушуп калдык. Чоң семиз тору бээсинин үстүндө калдайып көрүнүшүү кандай ажардуу. Бир маалда буту жерге тиер-тийбес бала эшекти тыптындарып минип келип, мезгилиnde комсомолдун райкомунун биринчи катчысы, колхоздордо парт-ячайканын катчысы болуп иштеп келген Малабай уулу Үсөн: «Атсалоом алейкум, Кожоке» – деп саламдашты. Кожокем алик алды да, анын аяк-башына көз жиберип, анан минтти:

- Бул бууданды кайдан миндиц?
- Сары-Булактан (кайын журтуман).
- Эмне, бутуң ооруйбу?
- Жок, Кожоке.

– Оо, жолуң болгур, эшектин кодигин мингенден көрө ушу турган жерге жөө эле келбейсиңбى. Кайран ата, сени Малабайдын уулу, – дейт. Сен деген айтылуу кызматкердин баласысың. Атаң Малабай районго таанымал, колхоз башкарған орощон ой-акылдуу адам. Кой, мындан кийин алдыартыңды байкап жүргүн. Эми жоктон тапкансып айылыңа минип барасыңбы. Ташта, агыт, мен ээсина ейдап барып беремин, – десе болобу Кожокем. Үсөн бир кызырып, бир татарып, эшекти агытканча шашты. Мындаай баамчыл, ар нерсеге сын көз менен караган мүнәз Турарда да бар болчу. Бекеринен ал:



*Кызыл гүлдүн жанында тезек жатат,  
Аргымактын жанында эшек жатат, –  
деп жазбаган чыгаар.*

Откөндө Москва районундагы «Беш-Терек» совхозунун ардагер чабаны Малабай уулу Эсенкан сөздөн-сөз чыгып, мындай деп калды: – Бу Турар Кожомбердиевдин ырларынын канаты бар го дейм, уналгыданбы, сыналгыданбы, же айылдагы эле концерттерден уккандарыбыздын көбү эле ошонуку. Кайран жигит, чыгармачылыгы оргуштап, булак болуп демеп турганда кете берген экен. Мен анын ырларын көп окуйм, негедир толкунданып, обонго салып кирем.

Мына эмгек азаматы – чабандын салыштырмасы. Айткандай эле Турарыбыз эрте кетти арабыздан. Биз бүгүн анын юбилейлик маараке тоюнда анын арбагына, поэзиялык дараметине таазим этип, өзү калтырган «Көлчүктөгү айы» менен «От өчпөгөн коломтосунун» жарыгы менен табы ыр ышкыбоздоруна ар дайым жылуулук, рахат тартуулай берерине ишенебиз.

*Ысы ЧУДИЕВ.  
«Жаңы мезгил», 19-октябрь, 1991-ж.*

## ТАГДЫР

Искусство болобу, адабияттын тарыхында болобу, табигатынан таланты өзгөчө жааралган адамдардын жеке өмүрү, тагдыры эл ичинде аңыз кепке, уламышка айланып кетээри чын эмеспи. Андай адамдардын калтырган эмгектери бир тең да, жашап өткөн өмүрү бир тең! Турар Кожомбердиевди да акындык тагдыры мындай үлүштөн четте калтырган эмес. Замандаштарынын арасында анын: бирде адилетсиздикке, зулумдукка каршы барган курч мүнөзү жөнүндө айтылса, бирде жай-

дары, кайсы бир учурда тартынчаак мүнөзү жөнүндө, бирде кайсы бир зөөкүрдүн сазайын колуна бергендиги жана башка окуялары, анын жөнөкөй турмушунун үзүндүлөрү катары да, ошол эле учурда анын инсандыгын мүнөздөгөн, жалпылаган сүрөттөмө катары да жашап жүрөт...

Ал эми чыгармачылыгы жөнүндө сөз кыла турган болсок, анын өз заманындағы акындардын ичинде өзүнчө жарқ этип жанып турганын көрөбүз. Андай акындар саналуу гана... Анын поэзиясы кыргыз жеринин, табиятынын кооздугу менен чыкталган, маңызын-тоолуктардын кулк-мүнөзү, салтсанаасы, жашоо-турмушу, улуттук тагдыры менен тарыхы түзүп турат. Андагы көрүнүштөр да, көркөмдүктөр да турмуштан, турмуш чындыгынан алынган. Жаратылыштагы нукура сулуулук адам рухунун сулуулугу менен ширетилген. Анда тоолордун деми, жайлоо турмушунун шоодуру жашайт... Аナン, биздин башка акындарыбыздын көбү жайлоодо өсүп, аларды «жайлоо акын кылып чыгарганын», бул жалпы көрүнүш экенин аргасыз эске түшүрөсүң да, кыргыз жеринин касиеттүүлүгүнө дагы бир жолу тан бересиң...

Акындын чыгармачылык жолун шарттуу түрдө үч бөлүкке бөлүүгө болот: 1-учурга, алгачкы, жаштык дем менен (ошонусу менен кызык) жазылган (акын өзу да айтып жүрчү дешет), арыши кең, кашкайган ырлардан турган «Кызыл алма», «Таңкы симфония» жыйнектары кирсе, 2-учурга, акындын бышып жетилген учуру, «Күн. Жер. Жүрөк», «От өчпөгөн коломто», «Кызгылтым кеч», «Нурлуу терезе» сыйактуу аты чыккан китеپтери кирет. 3-учурга, «Ай тийген тоодон» баштап, акындын чыгармачылыгында кандаидыр бир өзгөрүү пайда болгонун байкайбыз. Акын ушул учурдан баштап («Ыр булак», «Кыл чокулар») бүтүндөй кыска ырларга баш койгон. Ал ырлары рубай да,



бейт да, баяттар да эмес. Жөн гана кыска ырлар. Алар үч саптан да, төрт саптан да, беш-алты саптан да, ак ырдан да турат. Темасы бары да, жогу да бар. Акын ошол кезде «узун ырлардын доору өттү» деп туура баамдаган жана ал доор өз чыгармачылыгындабы, кыргыз поэзиясындабы бөлгөн эмес. Аны япон поэзиясындагы «кыска жана нуска» айтылган бир күч, сыйкыр туткундаган. Чынында эле, бул жанрда ал кандайдыр бир ийгилликке жетише алган. Ал ырлардын кээ бирин танка, кээсин хайкай, сэнрю, же гэндайси деп айырмаласак болот. Себеби акын ал ырларда япон поэзиясына форма жагынан эле эмес, поэтикалык принциптери менен да аябай жакындаган. Ошону менен бирге руху боюнча кыргыз бойдон калган...

Бул анын кыргыз поэзиясында жасаган чоң арымы жана дагы бир өзгөчөлүгү. Акын ал кезде өзүн: «Жаңы гана, эми гана күчүмө келдим», – деп эсептеп, бир чоң ишке бел байлай баштаган. Өкүнүчтүү нерсе – ал өз максатына жете алган жок. Аны менен кошо кыргыздын бир чоң «бундзини» арабыздан кетти. Ошентсе да анын поэзиядагы отуз жылга жетпеген өмүру жемиштүү болгон: ондон ашык поэтикалык, беш-алты балдарга арналган ыр китеппери калды. Анын кийинки жылдарда жазган ырлары акындын табиятын, жандуйнөсүнүн сулуулугун эле эмес, ал жашаган дүйнөнү, заманды жана өзүнүн «акыркы» делген мезгилиндеги ички дүйнөсүнүн ал-абалын, сезип-туюуларын чагылтып турганы менен таң каларлык...

Алтынай ТЕМИРОВА.  
«Мурас» журналы, №6, 1991-ж.



## «КӨЛЧҮКТӨГҮ АЙ»

21-март, 22-июнь – бул эки даталуу күн. Бири Нооруз күнү, бири Улуу согуштун башталган күнү. Андан башка да бул эки күн кыргыздын эки Айкөл ақыны Алыкул менен Туардын жарык дүйнөгө келген күнү. Минтип ал күндөрдүн дал келишинин ар жагында кокустуктан башка дагы өзүнчө символика жана, балким, али биздин аң-сезим тааный элек бир касиет жаткан жокпу? Ницшенин «сверхчеловек» идеясына таянып, муну да алдыда башкача түшүндүрмөлөр кез келәр.

Эртең, бұрсұгуны босогодо турған тарыхтын кандуу күнү – 22-июнда жандүйнөсүндө Туарды алдайлеген ырзаадалуу пендeler өздөрүнчө аза күтүштөт аны әскермекке. Анткени карапаман калк бу жолу «Ала-Тоодой эт асып, Ысық-Көлдөй чык кылыш» аны әскеришпейт. Былтыр эле 50 жылдык мааракесин өткөзүшкөн. А быйыл мааракеси эмес, жөн гана туулган күнү. Бизде болсо ақындын туулган күнүн эмес, мааракелерин топурата тойломой адатка айланған. Атүгүл кай бир айылдарыбызда әчакы көзү өткөн колхоз башкармасынын мааракелерин тойлошуп – уруу ар-намыстарыбыз табына келе баштаган. Бирок бүгүнкү кысталыш заман андайларга бир аз тоскоол болуп жаткандай. Андан калса өткөн жылы жарыяланған С.Жигитовдун макаласы түшүнгөнгө талуу жерге урган бир муш болду. Эми ал өзүнчө бир сөз, биз кайра Туарга келели. Туар чынында таланттуу тубаса ақын. Жок, ақын эмес, накта «поэт». Минтип айтканымдын себеби бизде эки сездүн башын жамактатканды деле, төкмө ырчыларды деле ақын, төкмө ақын дей беришет. А Туар болсо накта поэтиканы жараткан – Поэт, поэзия адамы. Ырда поэтика негиздүү болгондуктан поэзия деп аталаат го. Эгерде уйкашына карай атасак анда уйкашезия дебейт белек. Мына ошондуктан Т.Кожомбердиев биздин



түшүнүктөгү ақын әмес, сөздүн түз маанисиндеги Поэт. «От өчпөгөн коломтосун» кубалап окугандар бул сөзгө каршы болбос. Бирок аны қадырлесе окурмандык деңгээлде түшүнүүчү әмес, илим катары («Турареведение») изилдөөчү кез келер. Дегеле кыргыз суперэлиталарынын (Манастан Женцижокко чейин) поэтикасын ачып берүү өзүнчө бир академиялык илимди талап кылчудай. А биз, тилемекке каршы, бүгүнкү күндө поэтиканы атамзаманкы Аристотель менен Гораций аңдагандай түшүнбөй жүргөнүбүз жүргөн.

«...Кыргыз ыр көлүнө шыңгырап куюлуп турган тунук булак, күн аптапта араң келаткан жүргүнчү окшоп, поэзия кумарпоздору жээгине жата калып, қаңгыча шимирип турган ажайып булак», – деп айтат анын поэзиясын Эралиев агайыбыз. «Табигатынан кудуреттүү жаралган таланттар болот. ...Ошондой күчтүү таланттардын бири – Турагар», – дейт Эрнис Турсунов. Чынында эле ал табигый ақын, ырлары болсо тубаса ыр.

Баамдадыңзы окурман, (бул сиз үчүн лирикалык чегинүү) жанатан бери мен бир ақынды мактап келатам, демек, ал менин симпатияма ээ болуп кеткендиктен азыр эмоцияга алдырып, бир аз ашыкча сөз айттып жиберишим мүмкүн; егер кыргыз поэзиясын көлчүк катары элестетсек, (муну айтканым үчүн ақындардан кечирим сурайм) анда Турагардын поэзиясы, анын фонундагы Ай. Көлчүктөгү Ай!

Бирок мен муну айттайын деген әмесмин, атаяын айттайын дегеним мына мобул сөз болчу; адаттагыдай «Асабанын» кухнясына келип жүргөн жигиттер бар. Баш калаабыздагы бардык кыргыз жигиттери сыйктуу эле алар да жеткен жакыр. Бир гана айырмасы алар (Тоолукбек, Барчынбек, Дүйшөн, Майрамбек) ырзаадалуу жигиттер. Ошолор болуп сүйлөшүп отуруп, бир идея жараттык. Ушул



келерки Туардын туулган күнүндө 10 чакты ыр жазгандарды чогултуп алыш, гүл көтөрүп мұрзәсүне барып, ыр окуйлу дегенбиз. Поэзия менен ақындын арбагынын салтанатын куралы дегенбиз. Батыштын, орустун бейадеп эмес нака туу асыл салтын қыргыз жергесине байырлаталы деп күпүлдөгөнбүз, кубанганбыз. Бирок тиричиликтин бир гана нерсеси бутубузду бууп койду. Кечәэ, бүгүн сураштырып, транспорт табалбадык. Бу жолу мезгил ағымына каршы агалбадык. А мүмкүн жалкоолук да кылдык. Келеркиде сөзсүз белгилейбиз деп өзүбүздү соороттук. Ооба, ушул ой турмушка ашканда ақын арбагынын насили үчүн дүңгүрөтө той бергенге караганда алда канча Улуу иш болмок. Тилекке каршы, антүүгө бу ирет чамабыз жетпеди. Бирок арбак салтанатынын арааны журчұ мезгил алдыда экенине ишенициз, поэзиянын күйөрманы. А мүмкүн эмкиде биз менен бирге болорсуз.

**22-июнь.** Ушул күнү Туарар Кожомбердиевдин поэзиясын жандуйнөсүндө алдейлегендер бир саамга аза күтүп әскеришет. Анысы менен тириүлүк улук, арбак улук!

### Постскриптум ордуна:

*300дөн ашык обон жазылган сиздин ырларыңыз ободо жаңырып турганы турган. Кәэ бир жигиттер ырларыңызды жатка айтып жүрүшөт. Сизге поэма арнап, эстелик тургузган Барчынбек кеп-канызды кийип жүрөт. Кечәэ күнц жаштардын адабий өргөөсү тушоосун кесип, сиздин урматыңызга атын «От очпөгөн коломто» деп атады. Коломтонун оту очпөйт!*

**Каныбек ИМАНАЛИЕВ.**  
**«Асаба», 18-июнь, 1992-ж.**



## ТОП ЖЫЛДЫЗДЫН БИРИ ЭЛЕ

Сырдашып да, сыйлашып да жүргөн жакын адамың жөнүндө «...эле» деп эскерүү жазуунун өзү канчалык оор экенин башынан кечиргендөр билет. Бир кездеги адабиятыбыздын асманына жарык жылдыздай болуп калкып чыгышкан Касым, Жоомарт, Жусуп, Мукай, Алыкул, Райкан, Мидин, Нуркамал сыйктуу чыгаан акындар арабыздан кетип, алардын орду аңғырап бош туруп калгансыган. Бирок улуу жолдо жаңы көч, жаңы муун күйрук улаш келаткан. Арийне Айтматов, Жусуев, Бейшеналиев, Мавлянов, Сарногоев, Садыбакасовдун артынан Жалил, Эрнис, Төлөгөн, Мар, Бексултан, Майрамкан сыйктуу ар кыл жанрларда ат салышчу бакыбат калемгерлер майданга келгендинең кабар беришти.

Аңгыча болбой дагы бир топ жылдыз жарк этип көрүндү. Мунун башында Турар Кожомбердиев бар эле. Ал эми орбитада Жолон, Орозбай, Табылды, Курбаналы, Аман балбылдап турушкан. Алардын ар биринде чыгармачылык зор кудурет, таланттын орошон көрөңгөсү бар экендигин алгачкы эле кадамдары көрсөткөн. Окурман жүртчулугу бул авторлордун кандай чыгармасы болбосун ынтызарлык менен күттүп, аздектеп тосуп алчу. Бул сөз зергерлеринин, элибиздин эркелеринин ысымдарын азыр: «Аттиң!» – деп оозго алыш жатабыз. Анткени баары төң элүүнүн дабанын ашпай эрте кетишип педиби...

Турар Кожомбердиев университette окуп жүргөн студент кезинде эле өзүнүн акындык жолу, чыгармачылык дидары бар оригиналдуу калемгердин майданга келгендигин жар салган. Акындын кайсы гана темада жазылган ырлары болбосун ойлорунун, көркөм салыштырууларынын жаңылыгы, эмоциялык күчү менен айырмаланып турчу. Ал акындарыбыздын ичинен алгачкылардан болуп



жаштар сыйлыгына татыган. Туардын тексттери-не жүздөгөн овондор чыгарылып, музыка жазыл-ган. Өз окурмандарына ондогон жыйнектарын тар-туулаган.

### Туарды эстеп

Тууган жер – ыйык турагын,  
Тунжурайт күтүп туягын.  
Жылгада изиң әстетет,  
Жыңайлак жүргөн убагың.

Көрсө деп талант убайын,  
Көп эле дос – эш, тууганың.  
Көңүлгө келчү иш беле,  
Көзүндү эрте жумаарың.

Маралар түтпөс бууданым,  
Өтөлбөй максат-мурадың –  
Кеткениң элди өкүнтү  
Кетилбей туруп туягың.

Алл күчтү каткан денеге,  
Акындан Кожомкул эле.  
Таланты жанар тоо болчу,  
Табынан кайтпас дегеле!

Өмүргө канбай кумарың,  
Өттүң-ээ кайран, Туарым...  
Торгою тилин безебей,  
Томсорот Сары-Булагың.

Мурасың өлбөс, Туарым,  
Билсем да жашың улаарын –  
Муңканып айкел алдында,  
Муунум бошоп турамын...

*Ильгиз ТАЛИП.*



## ТУРАР АҚЫН ЖАШАЙТ ҚЫРГЫЗ СӨЗҮНДӨ

Сары Өзөн Чүйдүн күн батышындагы Кара-Балта капчыгайынын оң босогосунда Сары-Булак деген татынакай айыл бар. Асман мелжиген тоолордун өңүрүнө түшүрүлгөн сایмадай болгон бул айылда акын Тураг Кожомбердиев туулуп-өскөн. Сары-Булактан «Тураг-булак» ағып чыккан. «Тураг-булактын» соолбос тунук поэзиясы элинде калды. Өзү өтүп кетти. Элүүгө чыга элегинде, эсил кайран акын элинин кабыргасын кайыштырып, дүйнө узды... Армандуу дүйнө!

Кечээ жакында, Сары-Булак айылынын үстүндөгү секидеги көрүстөндөгү акындын бейитинин башына калдайган калың эл чогулду. Борбордон акын-жазуучулар, искусство ишмерлери келиши. Жайыл районунун калкы жыйылды. Алар акынды эскеришип, үстүнө чүмкөлгөн жибек жабуусу жаңы эле алынган эстеликке таазим кылышп, гул коюшту. Кара-Балта капчыгайынын кара аскасынын омкоруп келингендей үйдөй кара гранит бетине чегилген, өзү ыйык туткан тоолорго, ойлуу карап турган элесине карап, тушардан жааган ак карды кечип үнсүз турушту. Аппак кар жамынган айланы Туардын тунук поззиясындай таптаза эле.

...Тураг акын эң улуу эжесинин колунда акын болуп, бүчүр жарды. Уулча эже минтип эскеририп олтурду дасторкон үстүндө:

– Тукемдин бардык ыр китечтери дээрлик биздикинде жазылды. Өзү түтүн булатып бөлүнүп кеткендөн кийин деле биздикине келип, иштеп журду.

– Эжеке иштейм! – дечү.

– Иштей гой, Туке, – дечүмүн. «Мынабу бөлмөдө иштейм» дечү. Ошол бөлмөнү башотуп, шартын түзүп берчүмүн. Кээде көтөрүнүп алыш дарага алыш кетчү мени кошуп..



– Дастроңонду жайнатып кой, эжеке, – дечү. Учурунда эле жаябыз да дегенге ынанчу әмес. «Жайнап турсун, көңүл ток болот!» – дечү. Айтканын аткарчубуз. Бирок ыр жазуу башталгыча экиүч күн өтчү. Баштай албай аябай түйшөлчү. Анан бир күнү: «Эжеке-ов! Кой эми, акмактанбай баштайдын!» – деп олтурчу. Бул олтурушу узакка созулчук. Эч жакка чыкчу әмес...

Ошентип, Кара-Балтанын кара ташындай, олтургучту онтото олтурган олбурлуу Туардын калеминин учунан өлбөс ыр саптары агып чыккан...

Эженин ыйлап-ыйлап чарчаган, чаалыцкы көздөрүндө жаш айланып, ушуларды айтып олтурду. Туардын калган бир туугандары да муңайып салбырашып, баарыбыз акындын «Оту өчпөгөн коломтосунун» боюнда олтурдук.

*Бишкекке кайтып келаттык...*

*...Тыбырашат кулундар*

*кош желеге тизилген...*

*Ыры жетет кыздардын*

*Шамал менен үзүлгөн... –*

деп ыр окуган сынчы жигиттин карғылданган үнү автобус ичиндеги күрү-гүүнү басат.

– Ушул ыры тандалмаларына кирбей калыптыр. Ой, Туар ава, әмне үчүн ушул ырды кошкон жоксуз дедим... – Туардын әмне деп жооп бергенин угузбай кайрадан күрү-гүү көтөрүлүп, автобус ичи чайпалды.

«Ыры жетет кыздардын, шамал менен үзүлгөн...» деген сынчы жигиттин үнү күрү-гүүнүн толкунунда жел кайык болуп бүлбүлдөп турду.

*Кудайберген ЖУМАНАЗАРОВ.  
«Кыргыз маданияты», 8-декабрь, 1993-ж.*



## ТАЛАНТКА ТААЗИМ

Негизи – Туарар Кожомбердиев пейзажист, лирик акын. Сүрөтчүлөрдөй эле жаратылыштын ажайып кереметин кистиси жок гана ширин сөз менен көз алдыга дал өзүндөй кылып тартып коёт. Бул акындын ашкере таланттуулугунан. Апырткандык эмес.

Колду жүрөк тушуна коюп айтаарым: арбагы кечирсин, Алықулду Туарарча окуган эмесмин. Ырға кызыгып, ыр жазууга аракет кыла баштагандан тарта казып окуганым Туарар болду. «Кызыл алма», «Таңқы симфония», «Құн. Жер. Жүрөк» ыр жыйнектарын улам кийинкисин күтүп, издең окудум. Ал кез жыргал экен, биздин айылдын кеңігесіндеги Сосновканын китең дүкөнүнөн эле бардық китеңтер табылчу. Каалаган китеңиң үйүлүп жатчу. Кызыгып окуганым менен акындын бизге коңшу Сары-Булак айылынан экенин билбептирмін. Кийинчөрәек, жогорку окуу жайын аяктап, туулган жериме келип әмгектене баштаганда гана билип отурбаймынбы. Нечен жолу ырларымды алышп барып окутсамбы деп оолугуп жүрүп, бирок батына албадым. Элет жериндеги тиричилик этектеп, өз арбайымды өзүм согуп жүрө берип, акын менен жұз багып баарлашканым да жок. Бирок канаттуу поэзиясы менен өмүр бою баарлашып келем. Жок, акын менен әки курдай жолугушупмун, бирок сырттан гана.

Тогузунчы класста окуп жүргөн кезим. Ыр жазууга ышкым артат. Анча-мынча жазгандарым курбуларыма жагат. Мектептин «Жаш талант» кереге гезитине әки-үчөө жарыяланып да калган. «Кыргызстан пионерине» чыккан ырларды үтүр, чекитине чейин тажабай окуйм. Бир күнү «Коммунизм курабызы» деген бир куплет ырымды «Кыргызстан пионерине» салып жибердим. Убакыт өтө берип, ал эсимен чыгып кетиптири. Бир күнү футбол ойнод жатсак, балдар почтоочу Чотонбай акса-

калдын чакырып жаткандыгын айтышты. Жетип бардым. Атынын жалына өбөктөп, мага көгүш конвертти кармatty. Дароо эле жыртып ачтым. «Кыргызстан пионери» гезитинин фирменинй кагазы экен. Кат: «Кымбаттуу Догдурбек!» – деп башталып, менин «Коммунизм курабыз» деген ырымдын саптынын начардыгы, талапка жооп бербегендиги жазылыптыр. Кичине көңүл көтөрөйүн дегениби, айтор, мындан ары да талыкпай издене бер, байланышып тур дептир. Аягына Саламым менен Т. Кожомбердиев» – деп кол коюптур. Улам-улам кайталап окуйм, ичимден кудуңдайм мени тим эле мактагансып. Көп өтпөй эле дагы башкасын жөнөттүм. Дагы ошондой эле жооп келди. Дагы жөнөттүм. Тажаганым жок. Акыры туптуура бир жылдан кийин эки куплеттен турган «Жайык убак» деген ырым жарык көрдү. Орто мектепти аяктаганча бир нече ырларым Жайыл райондук «Эмгек даңкы», «Кыргызстан пионери» гезиттерине, «Жаш Ленинчи» журналына жарыяланды. Андан кийин Турар агадан жооп болбоду, көрсө басма тарапка өтүп кеткен экен.

Караколдогу педагогикалык институтка кабыл алышар замат окуу жайынын алдында уюштурулган «Көл толкуну» адабий ийримине катыша баштадым. Бардыгыбыз баш-аягы он бештен ашуун элек. Жетекчибиз – искусство илимдеринин кандидаты, театр изилдөөчү Бекмурза Жумабаев. Бир күнү эле борбордон акын-жазуучулар келишет экен, институтта жолугушуу болот деп чуулдап калышты. Ыр кече институттун жыйындар залында өттү. Эсимде калганы Турар ага «Ат чабыш», «Эр эниш» деген ырларын окуду. Ошондо атагы таш жарып турган кези болчу. Кол чапканды көрүп ал, тим эле уу-дуу. Майын чыгара окуйт экен. Ушул кезге чейин ушунчалык көркөм окуган бир да акынды кездештире элекмин. Ага чейин эле ыр жазганда аны туурап жургөн жаным, мага кезек



келгенде гана мен дагы «Улак тартыш», «Эр эңиши» деген ырларымды окудум. Аны туурап колумду шилтеп-шилтеп коём. Кече аяктагандан кийин ийримдин мүчөлөрүнүн ырларын альманахка чыгарам деп алыш кетти.

«Кыргызстан» басмасынан 1972-жылы жаш акындардын «Темир канат» жыйнагы жарык көрүп, Караколдон жетекчибиз Бекмурза Жумабаевдин «Бүркөлбөсүн» деген ыры, менин «Улак тартыш», «Эр эңиши» деген эки ырым жарыяланды. Ошондогу кубанычты сөз менен сүрөттөп бериш кыйын!.. Ошентип, атактуу акын поэзия майданында адеп киндиғимди кескен.

Мына, таланттуу акын ырга кошкон Сары-Булак айылынын желкесинdegи көрүстөндөбүз. Акындын туулган күнүндө куран окутуп, элесине таазим этүүгө жылда борбордон акын-жазуучулар барышат. Бул жакка келген сайын акындын «Дөңүстүндөгү толгонуу» деген ырынын саптары көңүлгө уялай түшөт:

Эл менен бирөө өлсө мен да барам,  
 Узатып, чөңгөлдөктөп турпак салам.  
 ...Бир күнц әлдер менен кошо жөнөп,  
 Кайрадан алар менен кайтпай калам.

Таланттар чогуусу менен келип, чогуусу менен кетет деген чын. Кыргыз поэзия асманында чолпон жылдыздай жарык жанышкан Жолон, Тураг, Аман, Медетбек агалар ыр майданына бирге аттаннышып, тагдырдын жазмышын көр, ез ара сүйлөшүп алышкансып, бири-бирине удаа оо дүйнөгө, сапар алышты. Чынын айтыш керек, Тураг агынын жанганды жылдызы тигилерден бир кыйла бийигирээк. Кыргыз адабиятында ээлеген орду салмактуураак. Көңүлгө кыттай орногон ыр саптары барабаандуу.

*Доддурбек ЮСУПОВ.  
 «Чүй баяны», 24-июнь, 1995-ж.*



## ЧАГЫЛГАНДАН ОТ АЛЫП, ЫРЛАР ЖАЗГАН...

Мындан туптуура сегиз жыл мурда, так ушул күнү Кыргыз поэзиясынын жаркыраган бир чолпон жылдызы Туарар Кожомбердиев жарык дүйнөдөн көчкөн эле... Бул – баарыбыз үчүн күтүлбөгөн кайгы болду. Уккан кулакка ишенгибиз келген эмес ошондо. Анткени эки күн мурда эле экөөбүз Ош базарынан жолукканбыз. Адатынча жаркылдап күлүп, ал-абалды, турмуш жагдайды сураштырып, аккөрпө жайыл пейилин көргөзүп, ағыл-төгүл болуп кеткен. Бозо ичиp, бир топко сүйлөшүп турганбыз. Анын кабак-кашынан ичтен чыйралган көтөрүңкү маанайды, демеп турган күч толкунун байкаган элем...

Ошондо Туарар көптөн бери чыгармачылыктын түйшүгүн тартып жүргөнүн, бир чоң нерсе жазып жатканын айткан. Анын бул кабарына мен да кубанып, ишине ийгилик каалагам. Арадан эки күн өтпей Туарар тууралуу сүүк кабар укканымда деним өлүп селдейдим да, калдым... Көз алдымга анын кечээги эле жаркылдаган элеси тартылды. Эмне болуп кетти деген дүрбөлөң суроо мээмэ мыктай кадалып, жанымды кыйнады.

Ар кимибиздин башыбызга келе турган «Өңгө жалган, өлүм чын» деген кышкы ызгаардай сүүк кептин чындыгына баш ийип, акындардын ақыны, айкөлдүгү менен көкжалдыгы ақындыгынан кем түшпөгөн кыргыздын кыраан уулунун бири асыл Туарарды киндик каны тамган Сары Булак айылына коюп, топурак салып, соңку сапарга узаттык...

Аттиң, алп ақын дүйнөдөн ушинтип көчтүү. Ушул ажайып жарык күндүн астында, ак өркөчтүү Алатаунун боорунда ақын жүрөгүнөн арашан болуп кайнаган канчалаган ыр булактары агат эле, ошол жүрөк адеми кооз дүйнөдөй канчалаган ыр берме-



тин чачмак эле. Канча ыр жазылбай калды? Канча керемет ойлор айтылбай калды? Залкар акын дүйнөдөн эрте көчтү. Өкүнткөн да, өксүткөн да ушу. Тураг жөнүндө көп ойлодум. Анын өмүрү кыска болду, бирок үзүрлүү, өрнөктүү болду. Ал жарык дүйнөнүн асманына жарк этип чыгып, көз уялта жаркырай жанып, өз сонунан тубелүү өчкүс из калтырып, өлбөстүктүн ааламында ак кеме болуп сүзүп калды. Каниет кылганыбыз ушул. Жалган дүйнө дегениң ушул экен. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз.

Тураг иним жөнүндө мурда анча деле көп ойлоочу әмесмин. Чыгармаларына суктанып, сыймыктанганым болбосо өзүбүз деле, үй-булебүз менен деле бир топ жыл бою анчейин аралашпай сый жүрчүбүз. Анын дүйнөдөн өтүп кетээри жөнүндө кенедей да ой жок эле. Табият марттык менен жарык дүйнөгө жаратып койгон өзгөчө жан болчу. Аны убагында көбүбүз, (биз гана әмес, өзу деле) байкал түшүнбөптүрбүз. Жакшы нерсени өз убагында көрө албайт экенбиз, баалабайт экенбиз. Кийин гана Туардын өмүр жолуна көз чаптырып, анын жарык дүйнөдө өтөп кеткен иштерине, инсандык касиет-жигерине иликтөө салып, ой толгой баштабадымбы...

Эң алды менен акындын балалык чагы көз алдыга тартылды. Иним Бексултан экөө төң эле, учунчү класска чейин бир класста окушкан. Кийин Уулча эже шаарга алыш кетип, Тураг бешинчи мектепте окуп калды. Бир окуя әсиме тушту. Аны кийин эле бир жолукканыбызда Туардын өзу айтып берген... Ал мындайча...



## «КӨЛЧҮКТӨГҮ АЙДЫН» АТЫ КАНТИП КОЮЛГАН?

Туардын тунгуч жыйнагы «Көлчүктөгү ай» акын өзү университеттөө окуп жүргөндө жарыкка чыккан. Дароо эле окурмандардын кароолуна илинип, ал жөнүндө жакшы пикирлер айтылып жаткан, бул учур жаш автордун эң кубанычтуу күндөрү эле. Мен анда университеттин төртүнчү курсунда элем. Туар кол тамгасы коюлган алгачкы китебинин бирин мага да берген. Ошондо «Эмне учүн көлчүктөгү ай» деп сураганым, ага Туардын жооп берген үнү азыр да кулагыма угулуп тургансыйт.

– Ой, байке, – деген Туар өзү да ыраазы болгондой бажырая күлүп. – Мунун тарыхы өзүнчө кызык. Ырлар жыйнагы топтолуп, ага Муса Жангазиев агай ак батасын берип, буюрса эми жарыкка чыгат деп күдүндап жүргөн учур эле. Бир бирогу, китептин атын алиге коё албай жүргөм.

Бир күнү сабактан кийин Бердигул әкөөбүз (Белгилүү акын Бердигул Курманкулов экөө курсташ болучу) автобуска отуруп айылды көздөй жөнөп калдык. Автостанцияга келсек, Сары-Булактын автобусу кетип калыптыр, Сосновканын автобусуна түштүк. Жаан жаңы эле жаап өтүптур. Сосновканадан чыгып, Кара-Балтанаң сайында келатабыз. Бир маалда асман ачылып төбөдөн ай көрүндү, жолдо жайнаган чөөт, көлчүктөр, көзгө жылт-жылт көрүнөт. Карасаң, ар бир көлчүктө ай. Ондогон, жүздөгөн ай. Өзүнчө эле бир кызык көрүнүш. Төбөдөгү ай көлчүктөрдөн дапдаана жаркырап, эң сонун чагылат экен. Көлчүктөрдүн айды чагылтканын кара. Ушунун өзүндө сонун ой жаткандай ичимден кубанып толкунданып кеттим. Демейде муну эч ким деле байкабайт, байкаган күндө да аны жөн эле көрүнүш катары баалап, маани бербейт. Жанымда бараткан Бердигул досум деле көл-



чүктөгү айды көрбөдү. Ал эми көктөгү жалгыз ай төбөдөн көлчүктөргө секирип түшүп, көптөгөн айларга айланып жатканы кызык да. Ушул эле жол боюнда уйгө жеткенче канча көлчүк бар, ошонун ар биринде ай, жер бетинде канча көлчүк болсо ошонун баарында ай, нурун төгүп жаркыраган суйкайган сулуу ай. Ушунун өзүндө канчалык көркемдүк, кооздук бар, жарык шоола, жаркын маани бар. Ал эми ырлар деле ошондой болуп айга окшоп адамдарга шооласын төгүп турса, ошол шоола ушул көлчүктөгү айлардай көп болсо бул бир керемет нерсе го.

Мага ушундай ой келди, ал күтүүсүздөн келип сүйүнүп кеттим. «Таптым, таптым» – деп кыйкырып жибергенимди өзүм да сезбей калдым.

– Ой, Туке, эмнени таптың? – деди Бердигул таңкалып.

– Таптым, китеттин атын таптым. Анан Бердигулду каруудан карман токtotуп: – Бекиш, тетигини көрдүңбү, – дедим, көлчүктөрдү көрсөтүп.

– Эмне экен. Көлчүк. Ай чагылган көлчүк, – деди ал.

– Көп, ошондо, – дедим өзүмчө кубанып: – Ошол көлчүктөгү ай. Китеттин атын «Көлчүктөгү ай» деп коёбуз.

Бердигул кептин жүйөсүнө эми түшүнгөндөй болду:

– Ээй, чын эле көлчүктөн ай сонун көрүнөт тур!

– деп улам бир көлчүктөн аттап, өзүнчө кызыга берди...

Бул түнү ошентип, бизди көктөгү жана көлчүктөгү айлар уйгө чейин коштоп келген. «Көлчүктөгү ай» китетбимдин аты жөнүндөгү таржымал ушундай байке, деген эле эсил Тураг өмүрдүн ошондогу бир көктөм чагындагы маегибизде.



## СҮЙМӨНКУЛ «АЛКАШ» АТКА КОНГОНДО

1970-жылы Туарга Кыргызстандын Ленин комсомолу сыйлыгы ыйтарылды. Ошондо Түкөндін тойдуда аябай бергени жөнүндө сөз эл арасында ушу кезге чейин айтылып жүрөт. Жазуучуларды, композитор-обончуларды, жакшы санаалаштарын топ-топко бөлүп бир жума бою чакырып той өткөргөн. Ошол топтун бирине биз да барганбыз. Келген коноктордун ичинде киноактер катары элге кеңири белгилүү болуп калган Сүймөнкул Чокморов да бар эле.

Коноктор ар кандай кептен козгоп, шатыра-шатман маанайда жайдары отурушту. Мындай отуруштарда Туар таң-тамашанын так чордонунда болоор эле. Чукугандай сөз тапканы, куудул сөздөрдү куюлуштуруп айтканы менен эл көңүлүн өзүнө тез эле буруп алуучу. Азыр да ар кандай шакабаларды айтып, конокторун кыраан каткы күлдүрүп жатты...

Сүймөнкул менен көптөн бери жолдош экен. Экөө баштарынан өткөргөн тамашалуу кызык окуяларды кыябын таба айтып, кулақ курчун кандырды. Улам бир окуяны баштаар алдында «алкаш Сүкөм экөөбүз» деген үч сөздү баса айтып калат да, боорду эзген кызык кептерин боо-боо кылыш айтып, көңүл күшүн көкөлөтөт. Анткен сайын Сүймөнкул да Туарды коштогондой басмырт жылмайып, ага ыраазы боло үнсүз коштоң жайдарыланат.

Кыргыздын айкөл азаматтарынын бири Сүймөнкулду анда анча билбegenдикten ириде аны чын эле аракеч го деп ойлоптурмун. Бир аздан кийин иштин жөн-жайын Туар өзү айтып берип, баарыбызды дагы күлдүрдү...

Жаш кезде Туар көпкө токтоно албай ой-тоого урунуп жүргөнүн эл-жүрт жакшы билет, ошол себептүү жолдоштору да көп, ар түркүн болгон. Ал өмүр бою сактап өткөн мүнөзү – жолдош-жоросуна карата кең пейилдиги, колунда болгонун аяба-



ган марттыгы эле. Үйлөнгөнгө чейин Уулча әжеси, Османалы жездеси менен чогуу жашаган. Үйгө дос-жолдоштору көп келүүчү. Алардын арасында арак ичкендери да бар эле. Таланттуу инисинин жакшы жолго түшүшүнө дайыма көз салып, камкордук кылып жүргөн Уулча әже Туардын жолдошторунун адептүү, жакшы болушун тилөөчү...

Бир күнү Туар үйгө өзүндөй олбурлуу, сакалмурту өскөн, узун жаак кара жигит менен келди. Алар бөлмөдө бир топко отуруп калышты. Эжеси Уулча тынчы кеткендей бөлмөгө улам-улам башбагып коёт. Анан чыдабай кетти көрүнөт, бир маалда: «Ай, Туар, алдагы кайдагы «алкашың». Тез кетир үйдөн» – деп эле балп эткизе айтып салды.

Боору эзилген Туар әжесине күлкү аралаш түшүндүрүп жатты: – Ой, әжеке, кайдагы «алкашты» айтасыз. Бул Сүймөнкул Чокморов деген актер. Арак түгүл, шампан ичпейт. Түрүн көрүп эле «алкаш» дей бересизби. Жаңы ролго даярданып жүрөт, сакал-мурутту ошон учун өстүрүп алган...

Көрсө, ошол убак кайран Сүкөмдүн «Ысык Көлдүн кызгалдактары» фильминдеги башкы каарман Карабалтанын ролуна даярданып жүргөн кези тура. Карабалтанын ролун аткарам деп жүрүп оозуна арак албаган Сүймөнкул «алкаш» атка ошентип конуптур.

*Бизге эч ким өйдө жактан Ата Журт деген сөздү «Родина» деп атагыла, «Чындык» деген сөздү «Правда» деп атагыла деп көрсөтмө берген эмес. Анын баары жергилитүү кошоматчылар, жагынуучулардын жасаган иши. Сен кайсы сөздү кандалай атайсың орус жолдошторго анын эч кандалай кереги жок.*

Чыңгыз Айтматов менен 1972-жылы Украинада декадада болгондо алар самолет деген сөздү «летак» дешет экен, кыргызча деле «өзү учкан» деген түшүнүктүү берет эмесди. Ошондо Чыңгыз



байке: «Биз деле адегенде учма деп койсок ошентип аталып калмак экен» – дегени эсимде.

(Туардын күндөлүгүнөн, 1974-жыл.)

## КӨЗҮ ӨТКӨНДӨР ТИРҮҮЛӨРДҮН ТИРЕГИ

Жаныбек Исманкулов жакшылык иши менен әл оозуна жаңыдан алынып келе жаткан жаш ишкерлердин бири. Ал акын Туардын бир тууган жээни. Эл аралык Туар Кожомбердиев фондусунун директору. Бир тууган таякесинин Сары-Булак айылындагы эстелигин өзүнүн каражаты менен тургузган Жаныбек бизге буларды айттып берди:

Ак көңүл, боорукер, кең пейилдик жагынан Туар таякемдин алдына пенде чыкпаса керек. Зор адамгерчиллиги учун биз аны пир тутаар элек.

Өкүнүчтүүсү, биз жээндери, жаңыдан эр жетилгенде анын көзү өтүп кетти. Алмазбектин элине кызмат кылганын көрбей, сыймыктана албай калды.

Бизде анын жүрөгүнөн чыккан жылуу сөздөрү, әлгө арналган китептери калды. Эстен кетпес элеси калды. Анын элесин эскерип, көзү өткөн сегиз жылдан бери туулган күнүн, жарық дүйнө менен коштошкон күнүн белгилеп, куран окутуп жүрөбүз.

Арбагы ыразы болсун. Айтмакчы, армян элинде «Көзү өткөндөр тириүүлөрдүн тиреги» деген кеп бар. Ошондон улам коомдун, адамдардын башына кыйынчылык түшкөндө өткөн залкар инсандарынын арбагына сыйынуу адаты калган окшобойбу.

Классик акын Туар Кожомбердиевдин 50 жылдык мааракесине карата (1991-ж.) өзүмдүн каражатыма буклет, календарь чыгарттым, филармонияда чыгармачыл кечесин өткөрдүк, эстелигин орноттурдум. Ал таятамдын ак кирпичтен салынган заңкайган күмбөзүнүн жанында эки жашыл арчанын ортосунда, от өчпөгөн коломтонун жанында.



Ар жыл сайын ақын туулган 22-июнь күнү анын киндик каны тамган айылына барып, ақындын ырларын, ага арналган ырларды окуу, анын обондуу ырларынан концерт берүү адатка айланып калды.

Таякемдин көзү өткөндөн туура алты айдан кийин Москвада жашаган бир тууган эжеси Күлүмкан Кожомбердиеванын сөөгүн цинктен жасалган табытка салып самолет менен алыш келишти.

Аны Сары-Булакка алпарып атасы менен иинсинин жанына койдук. Токсонунчы жылдардын башындағы кылдай кымбатчылыкка карабай таежеме да дал эле таякемдикиндей қылыш темирден тосмо жасаттым. Арбагы ыраазы болсун. Қөп узабай алардын жанынан Турардын карындашы – Эркебүбү орун алды. Ошентип, ақын Турар Кожомбердиевдин «Дөң үстүндө толгонуу» деген классикалык ырында жазылган Сары-Булак айылындағы көрүстөндүн ошол бурчу өзүнчө бир жергилиттүү пантеонго айланып калды.

Акырында айтаарым, классик ақын Турар Кожомбердиевдин фондусу ақындын кайталанғыс чыгармаларын мындан ары карай да кецири жайылтуу, анын ырларына жазылган жүздөгөн обондорду калың элге жеткирүү, ақын жөнүндө жараган жаңы чыгармаларды кубаттоо жана чыгармачыл жаш таланттарды сурөө жаатында иштей берет.

*1970-жылы Мардын (Мар Байжиев – ред.) «Чужое счастье» китебине ак жерден күнөө жаап, акты кара деп, «Коммунист» журналына атайын статья уюштурушуп, Полиграфиздаттын андагы жетекчиши Керим Сооронбаевдин жетекчилеги астында «травля» жасашты. Мен ошондо сүйлөшүм керек болчу. Кенешме орусча өттү. Орусча ойло-румду айтып, жакши жеткире албайм деп умтулуп-умтулуп барып отуруп калдым. Ошол жолу унчукпай койгонумду эч качан кечирбейм.*

*(Турардын күнделүгүнөн, 1974-жыл.)*



## ТУРДААЛЫ ЖАНА ТУРАР

Маркум Турдаалы Алыбаев әкөөбүз курсташ әлек. Мыкты ақын болмок.

Тураг әкөө жолдош болчу. Турдаалы да албеттүү, узун бойлуу балбан жигит эле. Кийин окууну бүткөндө Турдаалы өз айылына, түштүккө кетти. Мугалим болуп иштеп жүргөндө да Тураг менен кат алышип, байланышта болуптур. Көп узабай эле каза болуп калганын угуп, кайгырганбыз.

Бир күнү Тураг жумушка телефон чалып: – Келип кетсениз, – деп калды. Барсам, дароо эле алдында жаткан кол жазманы көргөзүп минтип айтты:

– Байке, бул баягы байкуш Турдаалынын ырлар жыйнагы. Эптең жүрүп чогулттук. Темпланга киргизелик десек, бут тоскондор көп болуп, ушул убакка чейин келди. Буюрса, эми чыкканы турат. Артында такыр эле из калбады, шордуунун. Эки баласы бар эле, алар да каза тааптыр. Керәэзи болсун, ушул ырлар жыйнагын чыгарып коёлу деп жатабыз. Турдаалы менен чогуу окудуңуз эле. Ушул кол жазмага рецензия жазып бербейсизби.

Акындык талантты ачылбай кеткен маркум Турдаалынын керәэз китебин жарыкка чыгарууга Тураг көп убактысын, күч-аракетин жумшады. Китең чыккандан кийин өзүнчө күнгүрөнүп жаны ачыган кыязда айтканы эсимде: – Кайран Турдаалы, көзү тириү болсо мындай китептин далайын чыгарбайт беле. Бул анын биринчи жана акыркы жыйнагы болуп калгандыгы кандай өкүнүчтүү. Турдаалынын арбагы ыраазы болсун, эми, жолдоштук парзыбызды аз да болсо аткардык көрунөт...

Тураг жолдоштук парзды аткарууну өмүрдө өтөй турган ишинин эң биринчи катарына койгон. Ал үчүн колунан келгенди эч аёочу эмес. Өрткө десе өрткө, керек болсо башын сайып коюп, өлүмгө да барган. Жазган чыгармаларына окшоп анын мұно-



зүндө бир да жасалмалуулук жок болоор эле. Бирөөнү жакшы көргөнү, же жаман көргөнү өң-турптынан, көз карашынан күзгүдөн чагылгандай эле көрүнүп калуучу. Ошондон улам анын жанында турганда кошоматчылар кошомат кылгандан, ушакчылар ушак айткандан, зөөкүрлөр зөөкүрлүк кылгандан, бузукулар бузукулук жасагандан жазганип турчу. Булак суусундай тазалыгына тубаса эрдиги менен айкөлдүгү кошуулуп, адамдык парасатын бийиктетип коюучу.

## КӨЗҮ ЖОК ЭРДИГИ

*Жаралган жакшылыкка бул дүйнөдө  
Пейили жаркыраган күндөй эле.  
Алмаздай беттегенин алып түшөөр  
Эрдиги, акындыгы бирдей эле.*

Туарды билгендер анын жүрөктүүлүгүн, жалтанбаган эрдигин аңыз кылыш айтышат. Менин да Туар жөнүндө уккандарым, өзүм күбө болуп көргөндөрүм бар. Университетте өткөн бир окуяны айтайын. Ар жума сайын университетте ар кандай кечелер, бийлер болуп турчу. Адette, ага жигиттер, кыздар чогулат эмеспи, андай жерлерде күтүлбөгөн окуялардын болоору да бышык. Бир жолу жатаканадагы жигиттер менен шаардык жигиттердин ортосунда жаңжал чыгып калды. Топтот болуп эле мушташып жүргөн жигиттер. Ошондо Туар далдайып ортого чыга калган. Ал алдыга жапыра басканда эле анын сүрүн көргөндөр бирден тарап жок болушкан. Анда эрдиктин сүру бар экендигин ошондо байкагам. Туар бирөөгө күчүн көрсөтүп, тийишчү эмес, ал эми тийишкендөр болсо катыгын берип, дайыма чабалдар жагында жүрүүчү. Бул анын накта адамгерчилigi эле. Адилетсиздикти, кодулоону, кемсингүйнү көргөндө

чыдабай кетчу. Бир күнү футбол көрөбүз деп стадионго барып калдык. Анда «Алга» өз тобунда алдыңкы орундарды әэлеп жүргөн убак. Футболго шаардын эли түп көтөрө баруучу. Оюн башталып, күйөрмандар дуу-дуу болуп толкуп жатты. Бир убакта Зарлык Султанов деген чабуулчу топту кубалап баратып коргоочуну алдап өттү да, дарбазаны көздөй тәэп калды. Топ дарбазага кирбей үстүнөн кайып кетти. Сөзсүз «гол» болот деп турушкан әлдин шаа-бойлору суүй түштү. Ошондо менин артымдагы катарда отурган бирөө: «Киргиз на мыло» – деп кыйкырып жиберди.

Мурда байкабаптырмын. Менден эки катар ылдай жакта Туардын отурганын, биз тарапка шак бурула калганда көрө койдум. Ал жанагы үн чыккан жакка акырая карады. Ошол караштан укмуштуу бир сүрдү көрдүм. Андан кандайдыр бир жалындуу оттуң, өктөм күчтүн каардуу илебин сезгендей өзүмдүн да денем муздай түштү. Ал эми артымда баятан күжүлдөп отургандар тилден калгандай тымтырс боло калышты. Мынакей, сүрдүн, кайраттын күчү. Кайраттуу көз карашта да ополтоодой күч бар тура. Бирок андай сүрдүүлүктү сейрек гана адамдардын мандайына жазат турбайбы.

## АРМАНДУУ МАХАБАТЫ

Туарга ашык болгон кыздар көп болгон, бирок ал өзү жүрөгүн эки гана кызга бериптири. Бириңчиси, өзүнүн айылдашы, классашы «А» деген кыз. Алгачкы ууз махабат экөөнү бактылуу кылышы толук мүмкүн эле. Эгерде дагы бирөө жолтоо болбогондо. «Дагы бирөө жармашты» – деп Байдылда айткандай «А.нын» көңүлүнө толгон башка да бир жигит бар экен. Кимди тандаарын билбей эки анжы болуп кыйналып турган кызга бир күнү Туар келлип минтет: «Бизди тааныштырып кой! Эгер ал



сага татыктуу болсо мен жолтоо болбоюн. Татыксыз болсо аны да көрөйүн».

Ошентип, кыздын көзүнчө эки жигит таанышат. Туар тигинин баш терисин байкаштырып көрөт, купулуна толдубу, толбодубу, айтор, «А.га» биз азыр келебиз деп жигитти тигиндейрээк алып чыгып, катуу сабап салат. «Сени эми ушуга кыйдым» – дейт да, артына карабай жолго түшөт. Бул тууралуу ал өмүрүндө эч кимге айтпаптыр. Түтүнсүз күйгөн ичтеги өрттү эч жанга билдирибей басып коюптур.

Анын армандуу аяктаган алгачкы махабаты жеңүндө акындын көзү өткөндөн кийин гана билип жүрөбүз.

Экинчи жолу жүрөк жалынын «Т» деген кызга берген дешет. Кыздын атасы эл башкарган атактуу адам экен. Кыз-жигит жаштыктын далай аруу дүйнөсүн аралап, далай ташкынын кечип, жалбырттаган далай өртүнөн етүшүп, кош булактай ага турган кезде тагдыр тамаша оюунун дагы баштайт.

– Эжемдикине алып барам, жоолук салам, – дейт жигит. Эжендикине барбайм, өзүбүзчө уй алабыз, атам сүйлөшүп жатат, ошого киребиз – деп моюн толгойт кербез кыз. Намыстуу жигит кыздын атасы «өндүргөн» уйгө кириүдөн баш тартат. Жанын-дай көргөн эжесин кыздын басынктандыгын кечире албайт. Намыска бек мүнөзү ашыктык сезимин бул жолу да күл кылып күйгүзүп, арман ый кылып ағызып, өз ичине батырып коёт. Ошол сезим, армандуу ашыктык сезимдер кийин ысык арашандай кайнаган ыр болуп акындын жалындуу көөдөнүнөн ағып чыккан да. Кимдин гана ашыктык сезимин ойготкон жок ошол ырлар.

## КАРА ДИПЛОМАТТА ЭМНЕ БАР?

Үйүндө Турагар жөнүндө сүйлөшүп отурганда Уулча эже бир кызык нерсени айтып калды. Турагар өзү эмне үчүндүр сезип жүргөнбү, кийинки убактарда күтүүсүз келчү кырсыктар тууралуу чочугансып эле айтып калчу экен. «Менде бир сонун пьесанын сюжети журөт. Комедия десе да, трагедия десе да жарашибудай бир керемет. Төрт гана адам катышат. Өлбөсөм ошол чыгармам менен көрүнөм го дейм. Аны бүткөрө албай өлүп калсам, арманда кеткеним...» – деп оюн чындай айтып калаар эле.

Айкөл иинисинин ошол айткандарын кайталап Уулча эже жашып кетти: «Тукеним, чынында эле оюндарыны орундана албай арманда кетпедиби. Кайсы бирин айттайын, тагдыры тайкы болду, Тукенимдин. Билем. Түйшүктөнүп, бир нерселерди эле жазып жүрчү. Бир отурса ордунан жылбай иштеген өжөрлүгү бар эмес беле. Кара дипломатын көтөрүп биздикине да келип, кагаздарын жайып иштеп калган күндөрү болчу. Ошондо эмне жазып жүргөнүн сурабаптырмын. Ырларыбы, өзү айтып жүргөн пьесасыбы? Кийин бир топ ырлары, башка кол жазмалары табылды, бирок пьесасынан жарым барак да тапкан жокпуз.

Турагардан мурас болуп ошол кара дилломат калды. Ачкычы жоголуп кетип, азыр да ачылбаган боюнча турат. Бузганга кол даабайт, Түкөмдөн калган эстелик деп бүлдүргүбүз келбеди ыйык туткан буюмдун бири да. Пьеса ошонун ичиндеби деп да каниет кылып коёбуз. Ошондой эле болсо гана, анда Тукеним жарк этип үйгө кирип келгендей армандан бир арылат элек го...

Мен да ойлонуп калдым... Дүйнөдөн өтөөрдүн алдында бир чоң нерсе жазып жатканын мага да айтты эле го. Айтканы, мүмкүн ошол пьесадыр. Чынында эле пьеса дипломатта болуп жүрбөсүн?



Ушул кезде көз алдыма Тураг тартылды. «Чоң чыгарма жазып жатам, байке» – деп толкун демеген жаркын маанайы менен бет алдымда турду. Аナン Алпамыштай төбөсү көк тиреп, ырын окуп жаткан Туарды көрдүм. Жан жагында анын ырын окушкан, кубулжула таңшып ырдашкан шайдоот адамдар. Алар акырындап – чексиз кенендикке төнүп бараткансыды. Ыр гана угулуп калды. Булактай таза, оттой ысык ырлар. Бул – ырга айланган Тураг инимдин өзү.

Ағызып ыр булагын нак жүрөктөн  
Ааламга сөз жакутун сәэп кеткен.  
Ыр менен килем соккон безендрип  
Дүйнөдөн қанча булбул акын өткөн.

Күзүндө кыркаар тарта күндү беттеп,  
Бийиктен каркыралар учуп өтөт.  
Ошолор тириүлүккө ыр калтырган  
Көзү өткөн акындарга оқшоп кетет.

Дүйнөдөн баары мүргүп өтөт экен,  
Жылдыз да нуру бүтсө өчөт экен.  
Адамдар арзып ырдап жүрүшсүн, – деп  
Акындар ырга айланып кетет экен.  
Туардын ошол түбөлүк өмүрү уланууда.

*Бекбай АЛЫКУЛОВ,  
КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер.  
«Кыргыз Түусү», 30-январь, 1997-жыл.*

## АКЫН. МЕКТЕП

Айтылуу Сары-Булактын ортосунан орун алган заңкайган мектептин имараты айылдын ажайып кооздугуна көрк кошуп турат. Мектеп демекчи, бул имаратты улуу акын Тураг Кожомбердиев нечен-нечен бюрократтар менен арбашып жүрүп баштаткан. Ал канчалык жанын үрөгөнү менен анын бүткөнүн көрбөй калды.

Акындын көзү өтөөрү менен айылдыктары анын атын мектепке ыйгарууну эп көрүштү. Анткени акындын чыгармалары болочок муундарды тарбиялоого көмөк берээрине көздөрү жеткен. (Буга демилгечи мектептин ошол учурдагы директору Нургазы Мааткеримов эле.) Т.Кожомбердиевдин музейиндеги экспонаттар акындын бала чагынан баштап, поэзиянын кыл чокусуна чейин басып өткөн кайталангыс жолун баяндап турат.

Тиги сүрөттөгү чачы урпөйгөн кенедей сары бала баралына жеткенде «автобуска да сыйбаган», алп акын балачагын эстеп, мезгилдин даркандыгына ыраазы болосуң. Тестиер кезинdegи сүретү Турадын «ошол менби?» деген ырын кылт эсине салып, мыйыгыңдан күлдүрөт...

Элибиздин көрүнүктүү акын, жазуучулары бул мектеп менен тыгыз байланышта экенин музейде жазып калтырган жазуулары баяндайт. Мына бул күнү да алардын жоон тобу Туар Кожомбердиев атындагы Сары-Булак орто мектебине келип, бутурүүчүлөргө аттестат тапшырып, акыл-насааттарын айтып, акындын эстелигине гүл кооп, ага арнаган ырларын окуп, анын кылык жоруктарын эскерип, талантына таазим кылышат.

Мектеп окуучулары акын агайынын көөнөрбөс ырларын жатка айтышат. Өзгөчө кичинекей бөбөктөрдүн аткарғандары ич жылыштат. Анын экинчи өмүрү кыргыз барда улана бермекчи.

Мектептин директору (анын бутурүүчүсү) Нурипа Мамытканова менен баарлашып калдык.

— Мектебизге акын агабыздын ысымы ыйгарылгандан кийин ишибиздин затын (сапатын) улуу акындын атына төп келтируү учун көп аракет кылдык, — деди ал. — Иш-аракетибиз текке кеткен жок: мурда мектебиз көптүн бири болсо, азыр «Ишенимге кирген мектеп» деген наамга ээ болду. Мындаид наам окуучулардын билиминин туруктуу жо-



гору болгон жана окуу-тарбия иштерин жүргүзүү жагынан үлгү боло ала турган мектептерге гана берилет.

Азыр биздин коллективдин иш-тажрыйбаларын башка жактан келип үйрөнүп жүрүшөт.

Акын Тураг Кожомбердиевдин өлбөс-өчпөс чыгармаларын окуу процессинде, тарбия иштеринде кеңири пайдаланганыбыз билим берүүнүн деңгээлин жогорулатууга баа жеткис көмөк көрсөтүүдө. Өздүк-көркөм чыгармачылыгын да өркүндөтүүдө. Бул жагынан азырынча биздин мектебииздин астына эч ким чыга элек» – деп жылмайып койду. Акын агабыздын эмгектери окуучуларыбыздын арасында чыгармачылыкка кызыгууну да арттырууда. Мисал, окуучу кызыбыз Банура Тукуеваннын айрым ырлары областтык газетага жарыяланган. Ал эми «Агам Турага» деген ырына Мукан Рыскубеков жакшы обон чыгарган. Обон Майрам Дүйшөкееванын аткаруусунда республикалык конкурста биринчи орунга татыктуу болгон.

### «ТУРАРДЫН ҮРЛАРЫНА ОБОН ӨЗҮНӨН ӨЗҮ ЖАРАЛГАНДАЙ СЕЗИЛЧУ»

**Биздин атайын кабарчыбыз белгилүү композитор *Калыйбек Тағаев* менен жолугушуп, бир нече суроолор менен кайрылды.**

- *Калыйбек, акын Тураг Кожомбердиев менен чыгармачылык байланышың кандайча башталды?*
- Ал кезде эски аэропорттун жанында кошуна элек. Кандайдыр таанышып кеттик.
- *Каке, көбүнчесе ошол чыгармачылыгыңдын үзүрлүү учурлары кызыктырат.*
- Мен өзүмчө чыгармачылыгымды эки этапка бөлөм. Биринчиси, Нарын музыкалуу драма театрында иштеп жүргөндөгү чыгармалар, экинчиси, Тураг менен бирдикте жараткан чыгармаларым.



Түкөм экөөбүз жакын тургандыктан кечкисин аэропорттун багын аралап, сейилдеп, чыгармачылык боюнча көп маектешчүбүз. Ырларды, музыкаларды талдачубуз. Кандай темада ыр жаратуу жөнүндө ой жоручубуз. Жаңы теманы издечүбүз. Туардын бир жакшы сапаты – мен заказ берген ырды ошол оюмдагыдай жазып берчү. Туардын ырларынын артыкчылыгы аны окуганда мага обон өзүнөн өзү жаралгандай сезилчү.

– *Кандай обондор жаралды?*

– Негизинен ар кыл обондор жаралды десем болот. Бирок ошондой болсо да лирикалык, сатиралык, анан көл жөнүндөгү ырлардын жаралганын айта кетишим керек.

– *Туардын ырына жазган биринчи обонуң кайсы?*

– «Сагыныч». Андан кийин да көп обондор жаралды. Акырында вальс жазууга кызыгып кеттим. Ошол кезде Туар мага «Штраус» деп ат да койгон. Мен ырларымдын көбүнүн ыргактары вальс темпинде болгондуктан жана вальсты көбүрөөк жазууга оогонумду сезсе керек. Кийин экөөбүз биригип «Махабат вальсын» жаздык. Жалпысынан Туардын текстине мен эле 35 обон жаздым.

– *Туардын адамкерчилик, адамдык сапаты жөнүндө айта кетсең?*

– Туар бир асыл адам эле. Бала кыял, улууну урматтаган, кичүүнү сыйлаган маданияттуу инсан болгон. Ички дүйнөсү шайыр, тамашакөй жан эле. Көбүнчө жолдошторунун айрым жактарын айтып, сындал, көзүнөн жаш чыкканча күлчү.

– *Кошуна болгондон кийин биргө көңүл ачкан учурларың болсо керек.*

– Албетте, көңүл ачкан, баш жазган күндөр болгон. Мында Тукемдин адамкерчилигин, айкөлдүгүн айтар элем. Жолдоштор менен кылт этүүгө акча жетпей калганда Туарга барчумун. Дайым үйүндө күнү-түнү менен иштейт. Мен ага баягы обонду



жаздым эле, бирок бир жери жетпей жатат дечумүн. Ал күлүп акча сунчу. Мен көрүнгөндө эле: – Кичине жетпей жатабы? – деп сурайт да, канча жолдошторуң бар дейт. Мен кимдер бар экенин айтам. Анда ал бул силерге жетпейт дейт да, үстүнө акча кошот. Бир жолу барып калсам чоң колу менен бир ууч тыйын берди. Мен эки алаканымды тостум. Санасам эки бөтөлкөлүк тыйын экен.

– *Дагы кандаі сапаттары бар эле?*

– Деги эле Тукемдин арам ою жок киши эле. Каалаганы эле жакшылық. Чыгармачылық ийгилик эле. Дагы бир эсте калган учурду айта кетейин. Ал кезде Турар «Кыргызстан» басмасында иштечү. Бир күнү келинчегимди төрөт үйүнө жеткизип, басмага барып калдым, сүйлөшуп алгансып, Сардарбек Жумалиев, Үсөн Сыдыков, Аксуубай Атабаев, Буланбек Исаковдор болуп жолугушуп калдык. Буларды көргөн Турар мен азыр жетекчилерден суралып чыгайын деп кирип кетти. Көнүл ачтык, эс алдык. Бир кезде Буланбек: – Балдар, Калыйбектин келинчеги төрөт үйүндө эле, төрөп калдыбы? – деп калды. Ошондо Турар балага ат койгула деди. Ар кимиси ар кандаі аттарды арнап отуруп ондон ашып кетти. Анда Турар: – Эки аттын бириң койгула, – деди. Эгер кыз болсо Анар, ал эми эркек болсо Анатай (ал топто Анатай жок болчу) болсун деди. Кыз төрөлүп, ага Анар деген ат коюлду.

*Маектешкен Р. БАКИРОВ, журналист.  
«Чүй баяны», 20-июнь, 1997-ж.*

## БАР БОЛГУЛА, АЙЫЛДАШТАРЫМ

Кайсы бир чогулуштун алдында жоон топ жазуучулардын ортосунда акындар жөнүндө сөз болуп кетип, ошондо кыргыз Эл жазуучусу Асанбек Стамов айтты эле: «Чүй кыргыз адабиятына үч алп акынды берди. Алар Аалы, Алыкул жана Турар.

Адабият, маданият бүткүл элдин энчиси дечи, бирок тагдырга таң каласың, үч алп ақын үчөө тең Қең Өзөн Чүйдүн кулундары болуп калганына», – деди.

Ошол үч алптын бири Туарар Кара-Балтанын Сары-Булак деген айылында туулуп-өскөн. Ақындын сөөгү туулган айылына коюлган, мұрзөсү туугандарының катарында.

Ақын 22-июнда 1941-жылы Улуу Ата Мекендик согуш башталған күнү туулған. Ал дүйнөдөн кайтыш болғондан бери ушул күнү Республикасызын булуң-бұрчтарынан улуу поэзияны урматтагандар, Туарардын окурмандары, тели-теңтүштәр Сары-Булак айылына чогулушуп, ақынды әскеришип, мұрзөсүнө ғұл коюшуп, куран окуп, улуу ақындын ысмын алыш жүргөн мектептин бүтүрүүчүлөрү жетилүү аттестаттарын алышат. Туарардын өмүрү, чыгармачылығы жөнүндө сөз болуп, профессионал артисттер менен музыка сүйүүчүлөр Туарардын текстине жазылған ырларды аткарышат. Жаңы обондун премьерасы уктурулат. Бул жыл сайын традицияга айланған «Поэзия күнү» болуп әсептелет. Ушул күнү жаш таланттардын чыгармачылық түшіосу кесилип, Туарардын арбагы колдоп жүрсүн дешкен бата алышат.

Сары-Булак айылы ақын-жазуучулардын, композитор-обончулардын, ырчы-солисттердин, деги әле адабият менен искусствоңун ышкыбыздоруна өтө маалым. Анткени Туарардын «Поэзия күнү» бир нече жылдан бери жыл сайын үзгүлтүксүз өтүп, бул поэзия майрамына көптөгөн ақындар, жазуучулар, композиторлор, обончулар, ырчылар катышып келет. Азыр бул дата поэзия ышкыбыздоруна күн мурұнтан маалым. Бул күнгө карата жыл сайын атайын конкурстар үштүрүлат. Жыл сайын конкурска катышуучулардын саны арбып баратканы жакшы жыщаан әкендигин айта кеткенибиз он.



Туардын «Поэзия күнүн» өткөрүүнүн чыгымдарын бүт бойdon улуу ақындын ага-туугандары, эже-жезделери, ини-карындаштары көтөрүп келишет. Жүздөгөн адамдарды тосуп алыш, узатуу дегендин өзү эмне деген түйшүк экендиги белгилүү! Бул традицияга айланган «Поэзия күнүн» азыр төрт-бешке белүнүп кетишкен Жазуучулар союзу кеңешип, такташып туруп, материалдык болбосо да, моралдык жардам көрсөтсө жакшы болоор эле. Азырынча жазуучу-акындар сый-урматын гана көрүп кете берүүдөн бөлөк алгылыктуу иштерге аралаша албай жаткандай. Бул пикирлер жазуучулардын арасында күбүр-шыбыр болуп, айрым бирөөлөрү сыйустүнө дайыма бара берүүдөн тарткынчыктап турушкандай.

Эми булардын баары уюштуруу маселесине кириүүчү, бүгүн болбосо, эртең чечилип калуучу жагдайдыр, бирок муун әртедир-кечтир көңүлгө түйүп коюучу иш экендигин айта кеткенибиз оң.

Себеби ортодон мезгил өтүп, Туардын «Поэзия күнүнө» такай катышып, айылдаштардын, окурмандардын саамалыктарын колдоп, баалуу эске-рүүлөрүн айтып, жазып беришкен айрым ақын-жазуучуларыбыздын да көздөрү өтүп кетип жатканина кабыргаң кайышат экен. Улуу ақындын жердештерине ак баталарын беришкен кыргыздын кадырман карыялары Темиркул Үмөталиев, Абдыра-сул Токтомушев, Насирдин Байтемиров Түмөнбай Байзаков, Муса Жангазиев; Туардын теңтүштары, инилери Ашым Жакыпбеков, Аман Токтогулов, Камбаралы Ботояров, Орозбай Көчкөнов, Ка-ныбек Эдилбаев жана дагы бир топторунун жандары жаннанттан орун алышты. Ушул инсандардын баары «Туке, Туке» дешип, улуу-кичүүлөрү урмат көрсөтүшүп, сыйлап турушчу эле. Алар жеке эле улуу поэзиясын эмес, Тукенин адамкерчилигине бийик баа беришчү. Кыдыр даарыган бул адамдар

Туардын чыгармачылыгы жана өмүрү жөнүндө көптөген эскерүүлөрүн, изилдөөлөрүн жазбай кетиши. Жеке сүйлөшкөндө бир топ пландары бар болучу. Бул дүйнөнүн нуру али жонунан өтө электе кош айтышып кетип калган мыкты сыңчы, көркөм сөздүн чебери, таланттуу аңгемечи, азилкеч Каныбек Эдилбаев кийинки көздөрдө Тукенин ырларына өтө суктанып, анын чыгармачылыгы жөнүндө көп айтып жүрүчү эле. Ал дагы миң гүлүнүн бири ачыла электе улуу акын агасынын артынан кете берди.

Турмуштун мына ушундай адамдын оюна келбegen кубаттуу толкундары жөнүндө эстегенде Тукенин каламдаштарына ызаат-сый көргөзүшүп, жылуу сөздөрүн айтышып, дасторкон устүндө баш коштуруп атышкан эже-жездөлөрge, ини-карындаштарга ыраазычылыгыбызды билдире кетүүнү парзыбыз деп эсептейм. Бар болгула, Османалы жезде, Уулча эже! Бар болгула, Берди, Адыл, Карабай инилер, бар болгула, карындаштар!

Жакында республикалык «Кыргыз Тусу» газетасына Тукенин чыгармачылыгы менен өмүр жолуна арналган бир чоң макала жарык көрдү. Ал макала көркөмдүк жазылышы, тематикалык ачылышы, публицистикалык курчтугу жана мазмунунун терендиги боюнча кыргыз журналистикасындагы мыкты көрүнүштердүн бири болуп, Туар Кожомбердиевге арналган изилдөөлөрдүн жаңы горизонтuna эшик ачып берди. Ал макаланы таланттуу жазуучу, акын, элибизге кашкайган таанымал журналист жана кыргыздын мыкты уулдарынын бири Бекбай Алыкулов жазган.

Мен дагы ушул Сары-Булак айылынан болом. Мен ар убакта, кай жерде жүрбөйүн жогоруда аттары аталган жезде-эжелерим, ини-карындаштарым жана кыйлага белгилүү таланттар Субайылда Абдыкадырова, Туар Кожомбердиев, Бекбай Алы-



кулов, Медербек Назаралиев, Турсунбек Койчиев, Талип Ибраимов, Жоомарт Кадыралиев, Усөн Кудайбергенов ж. б. айылдаштарым менен сыймыктанам! Бар болгула, айылдаштар!

**ЖЫЛКЫЧЫ ЖАПИЕВ.**  
**«Чүй баяны», 20-июнь, 1997-ж.**

## МЕН АГАРТТЫМ СААМАЙЫНДЫН ДАЛАЙЫН

Сөзү: *Turar Kожомбердиевдикى*  
 Обону: *Сардарбек Жумалиевдикى*

Сен билесиң карамды да, агымды,  
 Бул дүйнөдө сен ачкансың багымды.  
 Качан болсо энем болгон эжекем,  
 Көрө билдинг жалаң жакшы жагымды.

Оңолгун деп кулк-мүнөзүм бузулса,  
 Бапестедиң мүнүшкөрдүн күшүнча.  
 Эч бир ини мендей тежик болбостур,  
 Эч бир эже кечирбестир ушунча.

Эмгегинди кантит унутуп танайын,  
 Мен агарттым саамайындын далайын.  
 Туурумдагы конуп турган бүркүтүм,  
 Турмуштагы менин бактым, таалайым.

Кечир эже, көңүлүндү канатсам,  
 Жүрөгүнө капалыкты таратсам.  
 Жарымысы сеники деп эсептейм,  
 Мен турмушта кандай чоң иш жаратсам.



## ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ КАНДАЙ КИШИ ЭЛЕ?

Көптөн бери келем деп чолоо болбой, чыгынып келген мен, Уулча эже, Осмоналы жездө болуп сүйлөшүп олтурдук. Эшиктин суугу, тиричилик, жашоо-турмуш тууралуу болсо дагы сөз учугу айланып келип эле акынга такалат. Чөнтөгүнө нан менен чоң чакмак кантты салып, эшикке тыз койгон тентек, шок баланы эжеси далай ирет Эркиндик гүлбагындагы арыкtagы сууга кантын малып, нандан жеп кыялданып олтурган жеринен жетелеп келчү. «Аккан сууда арам жок» – деп табияттын тартуусунан кылдай шек санабаган нукура элдик ишеним менен түшүнүк ошондо эле беш жашар баланын кан-жанында бар окшобойбу. «Туке, минткен уят болот, тамакты үстөлгө отуруп дасторкондон жеш керек» – деп жашоонун жол-жобосун, этиканын эң бириńчи жөнекөй ыкмасын уйрөткөн Уулча эженин күлүп да, ыйлап да түшүндүрүп, берген тарбиясы акынды акын, эң ириде адам кылгандыр деп ойлойм.

«Бирде көзү, бирде мурду көгөрүп, бир күнү да койгулашпай жүрбөгөн. Ошол менби?» – деп кийин акын өзү таң берген балалык дээрлик ушул үйдөн башталган. Терезеси короону караган ушул ашканада, ушул үстөлдөн тамактанган. Береги шкаф, береги диван, табуреткалар дагы ошол бой-дон. Ушул дубалдар дагы туура жарым кылымды карытышыптыр. Ал ортодо андагы энесинен эрте ажыраган балага эне болгон эжеси Уулча да, артыкча камкор, мээрман жездеси Осмоналы да ошончо мезгилди артышыптыр. Анан ушул чакан үйдөн башталган поэзиянын жолу кыргыздын кыйырына кетиптири. Акын жараткан «Көлчүктөгү айдан» башталган жыйырмага чукул ыр китеттин эң кийинкиси – «Кыл чокулардан» башкасы бүт ушул үйдө жазылган. Олбурлуу, чоң, «дөөдөй» жигиттин акындыкка чейин өзүнөн чоң аспаптарды



көтөрүп келип, таң аткыча музыка жаратат элем деп түйшүк тарткандағысы, анан: «Менден музықант чыкпайт экен, акын болом» – деп эжесине сыр төгүүсү, анан «чү» дегенде эле жупкадай бириңчи китеби менен дароо окурман журтун дүң кылган ийгилиги – акын басып өткөн жолдун алгачкы чыйыры ушулар.

Чоң талант менен дүйнөгө белгилүү микрохирургду өстүргөн адамдардын айткандарын эшитип, колдорунан даам сзызуу дагы бакытпы дедим: «Күдай жолуунду ачсын, биздин көзүбүз барда, сурачуңду сурап, кандидаттыгыңды жактап алсаң экен», – дейт Уулча эже. «Силер өлбөгүлө. Анда кийинки иштериме ким жардам берет эле» – дейм мен. Акындын «Экинчи энем Уулчага» деген ырына жазылган Сардарбек Жумалиевдин обонун уккана, эженин кездөрүнө кайрадан жаш тегеренди. Ырдын кайрыктары Жолдубай Кайыповдун «Атам менен энеме» аттуу ырын (сөзү Т.Кожомбердиевдикى) эске түшүрөт. Көрсө, өз доорунун көздөй таланты болгон бил адан өзүнүн башталышына себепкер болгон жакындарынын алдында уулдук милдетин унутпаптыр. Анын мисалы – Уулча Кожомбердиевага арналган үч ыр.

Акын Жайыл районундагы Сары-Булак айылында жылкычы, ары балбан, айылда кадыр-баркы күчтүү, сөзмөр Кожомберди аксакалдын үйүндө төрөлгөн тертүнчү бала. Улуусу – Уулча, анан Гүлумкан, Эркин. Энеси Гүлнар Турар үч жашта экенде оорудан көз жумат да, 4-класска чейин айылдагы мектептен окуп, андан соң үйдөгүлөр мал менен Суусамырда кыштамак болгондон улам, эжесинин колуна келип, ушул жерден эс тартып, борбордогу жалгыз кыргыз мектеп болгон №5тен билим алат. Азыр гимназия аталган бил окку жай партага жазылган көп саптары менен акындын окуучулук чактагы далай окуяларына күбө болгон окшобойбу. Утур-утур класс жетекчisi телефон чалат ке-

лип кеткиле деп. Дагы эмненин ичинен чыкты экен, – деп келсе эле, эжесине арызданган кыздар. Бири урду дейт, бири чачыман жулду дейт, айтор, классастарынын көкөйүнө көк таштай тийиптир. Анда Уулча эже инисин какыс-кукус кылып, жарым ооз катуу кеп айтмак тургай: «Эчтеке болбойт, балакетинди алайын, ага эс киргенден кийин өзү эле коюп калат, чачыңардан да жулбайт, азыр ал кичине да» – деп кайра кыздарды сооротчу тура. Табиятынан акындардын жүрөгү назик болот. Уулча эже ошондо эле аяп-жазгап, өтө этият, аяр мамиле кылып, кийин инисинин акын болоорун сезгендей, көңүлүн оорутпайын деген белем. Эгер өлгөн адам ый менен көз жаштан тириле турган болсо, эң ириде Турар акын тирилмек. Эжени көргөн сайын ушинтип ойлойм.

Өмүрүнүн көбүн күйүткө алдырып, ара-чолодо алпурушканы – акындан калган китеп-кагаздар, соороткон нерсеси – өткөндөр. Үйдө экенде Турар ыр жазып атканын билишсе, ар бир ирет маанилүү окуядай өзү да, үй-бүлөсү да, ал тургай кичинекей уулу Алмаз да (Алмазбек Исманкулов – көздүн микрохирургу) уч бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүндө шырп чыгарбай отурушат. Анан акын эжесине ортуш-ташып ыр окыйт. Ырларында баары бар – too, кыргыздар, жылкычы атасы менен балалык, эне...

Баса, эне темасына келгенде, акындын китептерин барактап олтуруп «Эне» деп аталган узун, жарык, керемет бир галереяга кирип чыккандай болосуц. Аялзатынын күнүмдүк майда тирлигинен баштап, толгоо, бала төрөө, аны өстүрүү, ал тургай көз жарбай арманда калуу, ички сезим, айтор, аялдын кубанычы менен кайгы-касырети, түйшүгү, өмүрү бүт бойдон көз алдыга тартылат. Бул темага келгенде мынчалык кылдат экендиги – анын энесине болгон кусалыгынан уламдыр. Батин аттуу кызынан башка удаасы менен алты уулу чарчап, көнүлүү үшүгөн эне акыры ушунум аман калгай эле,



ушунум турар бекен деп Кудайдан тилеп, ырымдап атын коюп, көзүн ачкан баласына жалаң таруу салып кайнатылган сүттү берип бапестеп баккан. Каарусунда уктап калса ойготуп албайын деп уюган колун албай таң тосуп, киринтээрде сууну көрсө бакырыкты салган уулунун ыйын угууга жүрөгү даабай, эки-үч үй ары кошунасыныкында кыйпыштырап отуруп кайтчу эненин мээrimин акын жүрөгү сезбей койчубу. «Сен сурасаң үзүп алыш очоктон, күйгөн отту сунаар элем букеттей», – деп берээрge оттон бийик белек таппаган акындын сүйүсүн өзүнүн кийинки апасы Касыкеге жасаган мамилесинен улам көп эскеришет. Чогуучаран Сары-Булакка барып, кайтаарда дөөдөй болгон Тураг күрөктөй колдору менен кичинекей сары кемпирди аяр колтуктап, короонун бир бурчунда күдүң-бүдүң болуп калчу. Экөөнүн эмне «секреттери» бар деп күлүп калышчу. Көрсө, акын «айыл-апага барганга» деп беш-он сомдон катып да берчү тура. Кожомберди аксакалга андан кийин да тогуз бала төрөп берген кемпирдин Тураг өлгөндө күйүттөн чөгүп, колундагы балдарынан андай-мындаид кеп укканда, үйдүн жанында дөң бөйитти катрап алыш: «Тураг эле, Тураг мени ушууларга коркылып эмне таштап кеттиң» – деп боздогонун кергөн эл бир таң калбадыбы. «Жылуу сөз жан эритет» дегендай, а көрсө жылуу мамиле өгөйлүктүн жолун да бууйт тура. Айылга каттаган сайын: «Келиндеринди катуу карма, башкар, коркпо» – деп үйрөтүп кайтат. Аны уккан эжеси жемелейт: «Келиндерине көкүткөнүң эмнең. Тынч жашагыла дебейсиңби андан көрө» – деп. Бир жолкусунда шатыра-шатман келип, анан сүйүнчүлөп: «Апам молодец, келиндерин бүт тизиптир. Катырыпсың дедим» – деп каткырып атпайбы. Көңүлү көтөрүңкү. Жаш баладай кудундап алган. Тураг уулуна ишенген курган демейдеги жоош, момун кемпир келиндерин айда-а тартипке салыптыр.



Мындај карасаң «а» деген арипти алгач тааныган чөйрө борбор калаа болгондон соң, тилди да билбей, дилди да билбей шаардық болуп кете турган Туардын жөнү бар болчу. Бир көргөн адамга алаңгазар, чоң муштум көрүнгөн, университетте экенинде арактын да, башканын да акесин тааныткан, бир жолкусунда алтуңдө өзү жалгыз он жигитти токмоктоп, милицияга түшүп, болгон окуянын чоо-жайын билишкен соң таң берип, тартип сактоочулар аке-жакелеп өзүлөрү жолго салган жигиттин көкүрөгү, дили да, кулк-мүнөзү да табиятынан тоолук болуп жараган тура. Мунусун:

*Мен тоолордо төрөлгөм,  
Мен тоолордо көгөргөм.  
Ат үстүндө эмизип,  
Анам бешик өңөргөн –*

деген саптарында айтат. Тоого болгон арзуу, тоого болгон сагыныч – акындын дүйнөсүндөгүлөр. Бир да жума калтыrbай жанында бир тыйыны жок болсо да 80 чакырым алыстыкка велосипед менен барып келбесе санаасы тынбаган студент атасы менен апасын, бөбөктөрүн, айыллын көрүп бир сүйүнүп кайтат. Аларды эстегенде ого бетер толкундалыр жазат. Дароо Уулча эжесине окутат. Бириңчи сынчысы пикирин айтат. «Токтогул ГЭСи» чыкканда го: «Ээ, Туар, китебине анча бышпаган ырларды деле киргизип ийгенсиңби» – десе, – «Эже, аларды анчалык иргеп-талдап отурсам топ жетимди ким бағат» – деп тамашалап аттайбы.

Азыр андагы чөбүрөгөн балдар өздөрүнчө түтүн булатып, очор-бачар болушкан. Ар биригинин үйүндө акындын сүрөтү менен китептери аялуу, кымбат буюмдай баркталат. Төрөлгөн, көз жумган күнүндө айылдагы жалпак үйдү шаңга бөлөп, бала-бакырасы мейман тосуп, акынды эскерүү Нооруз менен орозодой эле салтка айланган. Анан дагы өткөн жайда акындын ысмындағы айылдагы мектептө борбордон келчу акындын эже-жездеси менен за-



мандаштарын күтүп, чак түшкө чейин аттестат менен күбөлүк тапшырылбай, ысык күндө тизилгени тизилген бойdon чыдамсызданып жол караган мугалимдер менен окуучуларды көрүп, ушул жөнөкөй, бирок бийик мамилелеге таң бергеним бар.

Адатта атактуу адамдар ысымдары аркылуу гана айтылат. Алыкул, Тураг, Жолон... Алар алган сыйлыксыз, наамсыз деле жөндөрү түшүнүктүү. 60–70-жылдары окурмандар чогулган соң залдардын көркүн ачкан Тураг акын болуптур. Эскергенде замандаштары дароо эле тулку-боюнан башташат. Ал жөнүндөгү ар бир окуя эргүү менен айтылат. Суз же дагы башкача айтууга мүмкүн эмес, арасына сезсүз тамаша, күлкү кошулат. Бирөөлөр кылыш-жоругун, башкалар акындын ченде жок ак көнүлдүгү менен боорукерлигин, дагы бири чынчылдыгын, бетке чабарлыгын, тайманbastыгын, көктүгүн сөз кылышат же дагы башка. Көп мүнөзү жагынан ата уулу атасын жазбай тарткан. Кожомберди аксакал да эч кимден коркпогон, күрөшкөндү көтөрүп чапкан, кадимки Кожомкул балбан менен кол алышкан адам болгон.

Өзүнчө түтүн булаткан соң өмүрү өтөр өткөнчө бир бөлмө тамда жашап: «Бир четинде Кундуз жуурут камырын, бир четинде Тураг жазат жаңы ырын» дегениндей, Жазуучулар союзу тарабынан берилчү үйдөн: «Кезекте мага чейинкилер турса, мен кантип алат элем» – деп баш тартып жакын санаалаш адамдарын таңдандырып, сунуш кылган Асанбек досун (Стамов) ыңгайсыз кылат: «Аттиң ай, дүйнө канча кең болсо да, ар дайым бир жеринен толбой калат» – деп Алыкул айтмакчы, чыгармачылык жаатында канчалык жолдуу болгон менен үй-булөгө келгенде чекеси жылтырлык булө күтө албаганбы. «Акылайым аман болсун, андан башка не керек» – деп кызына болгон сүйүсү менен жашаган акын тагдырлашын тандаган кезде жолдуу болбогонун айтышат. Бул – жалпы эле атактуу адамдарга тиешелүү бир кемтик. Ал эми акындар учун

сен толгонуп бир нерсе жазып, түйшөлүп жатканаңында, анынды түшүнүп, ысыгынды, суугуңду көтөрүп, кабагым-кашым дебеген жардын болбогон-дугунан өткөн арман жок. Ырас, ким бирөөнүн ички турмуш-тиричилик мыйзамына баш багууга дитин даабайт. Ошентсе да элдик болгон адамдын айланасында ар түрдүү ушак-айың сөздөр айтыла берет эмнеси. Эмнеси чын, эмнеси калпын талдоо адабиятчыларга милдет деп жооткотом өзүмдү.

Андай дейбиз, мындай дейбиз, а бирок акындын артында эң негизгиси оргуштаган орошон ырлар калды, ал ырлардан өздөрүнүн кыял, үмүт, оюн тапкан окурмандар калды. Аны сүйгөндөр он жылдан бери алыс да, жакын да эмес бир тараапка – Сары-Булак айлындагы дәбөгө катташат. Көп тапталып жонго чыккан жол келип акындын бейитине такалат, издең да убара болбойсун. Туардын өзүндөй олбурлуу таш эстеликте болгону ушул саптар жазылган:

*Муз болуп тоңуп калар ысык каным,  
Күл болуп сөпөт болор алты саным,  
Шондо да түпкүрүнөн ач өлцмдүн,  
Дапдаана көрүп турал өмүр таңын.*

Акынга таазим кыласың, куран окыйсун. Эки жагында атайы айдап койгондой гүл өскөн жол менен түшүп келатып, табияттын ушул тартуусуна таң бересиң. Төмөндө айыл көрүнөт. Чоң эмес, кадимки айыл, а бирок чоң талант чыккан, ошондой эле Субайылда Абдыкадырова, Бекбай Алыкулов, Жылкычы Жапиев, Медербек Назаралиев, Туар Койчуев, Талип Ибраимов, Жоомарт Кадырлиев, Усөн Кудайбергенов өндүү белгилүү акын, журналист, сүрөтчү жана башкалар чыккан берекелүү айыл. Араба менен машина өтсө көчесүнөн чаң ызгыйт да, кичине кыз ийрелендереп суу көтөрүп, жаш балдар келгендерди сонуркап тосуп, ыйбаа менен узатат. Узап атып акындарды – Анатай агай



менен Майрамкан эжелерди ээрчип, бул чөлкөмгө дагы көп сапарым бардыр деп кайттым...

*Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА,  
Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү,  
филология илимдеринин кандидаты.  
«Азия нурү», №20, 1999-ж.*

## ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ (Эстутум)

Акын поэзиясы адегенде эле окуган адамды оп тартып кетчү касиетке эгедер болгон. «Көлчүктөгү ай» менен «Кызыл алмасын» барактап чыккан окурман экинчи ирет акындын ысмын жолуктурган жерде кыйгач өтүп кеталган эмес. Албууттанган поэзиянын илеби эңги-денғи мас кылып, күтүлбөгөн метафоралар, жарқ эткен ойлор алагды кылып ээрчип алган.

Турагыз поэзиясына кирери менен табигый лириканын жан сергиткен авазы угулду. Ырлар көктөгү жылдыз, шамал, чөп, аттын дүбүртү, жайллоо жыттана баштады. Жөнөкөй дүйнө керемет дүйнөгө айланды. Сөздөр ыргактуу, бараандуу, ойчул болуп кетти. Ырдын көлөмү эмес, ичине катылган ой сөөлөттүү көрүндү.

«От өчпөгөн коломто», «Оттон єскөн кызыл гүл» поэмалары поэзияны кастарлагандардын окуу ки-тебине айланды. Туардын таасиринен өзүнчө бир маанайы бар толкун пайда болду. 1972-жылы чыккан Туардын тандалма жыйнагы анын орду кыргыз поэзиясынын төрүндө экендигин далилдеди. Мындай ыр жыйнактар өтө сейрек. Азыр аны таап окуу ар кимдин колунан келе бербейт. Бактылуу адамдарда гана болушу мүмкүн. Андан бери 25 жыл өтүптүр. Заманыбыз оош-кыйыш болуп кетти. Бирок Туардын ырларын барактап окуп чыксаң тириүүлүктүн бүгүнкү күрөө тамыры согуп турган-дыгын, ырлар кечээ эле жазылгандай тулкусунан



ысык дем келип тургандыгын сезесиң. Туар жараткан поэзиянын ысык отуна эртели-кеч табынып туруу – рухуңду тазартып, көңүлүңду сергитип, жүрөгүңду жашартып алуу менен барабар. Мындай ысык оттун бар экендигин сезбей жүргөн ара-бызда канча адам бар.

\* \* \*

Капчыгай чынжырланган, ачка дөбөт  
Оозумдан калтыратып ызгаар өбөт.  
Өзөндө агат мелт-калт тоо шамалы  
Очоктун оту улам төмөн чөгөт.

Шамалы тикенектүү, түн бир оокум  
Суу болду өтмө-катар ээр токум.  
Айланы арактай суук, кырк градус  
Алдыда жылт дейт жарык жалгыз чокум.

Бир карап, теребелди алам окуп,  
Атымды атырылтам кайра токуп.  
Жондогу булбул жанган алсыз оттуу  
Жок кылды бир заматта бороон чокуп.

Аргымак мұдурұлөт кай бир жерде  
Аралап бирде шагыл, бирде черде,  
Жанагы жанып-өчкөн от учкуну  
Жалындайт жүрөгүмдө, каректерде.

Дайрадай шамал агат тармак-тармак,  
Үйүңө кыйын болду жетип бармак.  
Сен чыктың нур чачырап жүздөрүндөн  
Туптунук фонарыңды бийик кармап.

Бышкырат капчыгайдын туш-туш жагы,  
Басылбайт дөбөттөрдүн арсылдагы.  
Термелген колундагы фонаръ менен  
Чайпалат тоолор дагы, асман дагы.

Сен жалгыз мен үйүндө жалгыз конок  
Тиктешет көздөр гана сөздөр чолок.  
Мен анда махабаттын кучагында,  
Тыш жакта каттуу сууктан карга тоот.



...Көрбөгөм ушунчалык таңды шандуу,  
Бурганак бий баштаптыр аппак чандуу.  
Очокто кескиленген жылан сымал  
От араң баш көтөрөт, чала жандуу.

Элесиң унутулбас таңындагы  
Кымбатым, махабатым канымдагы.  
...Ак туфлий көпөлөктүн канатындай  
Кырк бешинчи өтүктүн жанындагы.

*«Ой булбул», №1, 1998-ж.*

### ӨМҮРҮ ҮРЛАРЫНДА

Ойлоп-ойлоп, эстеп-эстеп көрсөм Тураг Кожомбердиев менен өтө әле аз кездешип, аз сүйлөшүптурмүн. Бир гана ирет (1974-жылы) бир жумаша Орусияда, Москвада, Ясная Полянада чогуу жүрдүк. Кыргыз адабиятынын Орусиядагы күндөрүнө катышканбыз. Анда деле аз сүйлөштүк. Кандайдыр жанда жок сүрдүү көрүнчү мага. Алыбеттүү, бүркүт кабак сулуу киши эмес беле. Биринчи жолу көргөнүм әсимде. Он алтылардагы кезим. Онунчуну бүтүп, Фрунзеге жаңы эле келген чагым. Жаңы таанышкан бир шаардык кыз (кийин экөөбүз аябай жакшы курбулардан болуп кетти) бир күнү: «Жүрү, бир жакка барып келели» – деди. Шаардын ортосундагы бир үйгө келдик. Тепкичтер менен өйдө чыктык. «Мен коркуп атам, сен басчы коңгууроосун» – деди. Бастым. Аз өтпөй эшик ачылып, кабагы бүркөлүп, ачуусу келгенсиген зор киши: «Силерге ким керек?» – деп барк этти. Мен эмне дээримди билбей калтаарып, аркамды карасам курбу кызым зыпылдап төмөн түшүп баратат. Мен: «Жок, биз адашып калган окшойбүз» деген боюнча курбумдун аркасынан жүгүрдүм. Көрсө, ошол киши айтылуу акын Тураг Кожомбердиев экен. Курбум ал кишини сыртынан жактырып, ашык болуп жүрчү экен. Кийин-кийин сыр кылышпайтып жүрбөй-



бү... Дагы бир жолу, 80-жылдары Жолон Мамытов жана дагы бир топ жаш ақындар болуп ресторанда чогуу олтурганыбыз эсимдө. Маркумдар катар басса күп жарашкан, көзгө толумдуу, жоомарт жандардан эмес беле. Чоң ақындар бу дүйнөгө чогуу келип, чогуу кетет деген чын белем, удаа-удаа кете беришпедиби.

Тураг Кожомбердиевдин өзүнө караганда ал жазган ырларды жакшы билчүмүн. Мисалы:

*Мейли кышта, бурганактын маалында,  
Мейли күздө, мейли жаздын таңында.  
Коломтону элестетсем, энекем  
Күйпөлөктөп отургансыйт жанында.*

*Казан шуулдап, түбү көөлүцү караган,  
От күчөөчү коломтодо таралган.  
Эмнегедир от бир буюм сезилчү,  
Анакемдин колдорунан жаралган.*

Жана:

*Тоо башына көз жиберсем түнүндө,  
Кыргыз каны ырдай түшөт жүлүндө.  
Бүлбүл жанат капкаякта чырактар,  
Булут түнөйт боз үйлөрдүн түбүндө.*

Же:

*Жакын калды суук түшөөр убакка,  
Муздар тоңот кай бир түнү булакка.  
Күз көрүнбөйт, анда-мында угулат  
Көйнөгүнүн шуудураши кулакка.*

Анан:

*Айланы жашын тыйбай көзү көнөк,  
Муз шамал бурганакка күйрүк-жөлөк.  
Ичикий! Кирип келсем кийиз үйгө,  
Алоолоп от көкөлөп, дүйнө бөлөк.*

*Койчуман коломтого жылгын салат,  
Жалындар бутактарды тиштей калат.*



*Борошо аттап келип босогодон,  
Кайрадан бутун артка тартып алам.*

Дагы:

*Капчыгай. Карапыллык. Жерлер башка.  
Секирип, мұдурцулуп таштан ташка,  
Күшілдөп алға карай қадам койгон.  
Алдында минген атым Кара Кашка.*

*Жайкы түн. Жалғыз күш да канат какпай,  
Калтаарым караңы түн мага жакпай.  
Шашылат байкуш Кашикам, жаң талашып,  
Шагылдан тайгаланып жолду таппай...*

Дагы:

*...Андалы гүлдер өчүп аба сууган,  
Булууттар ойкуп, кайкып шамал күүган.  
Жайдарым көргөнсүймүн элесиңди,  
Жаркырак терезеден жамғыр жууган...*

Дагы:

*... Алмашып канча жазды, канча күздү,  
Жамынды канча боёк, канча түстү.  
Баары бир болк эттирип бүткөн бойду,  
Бозорот бейитке жыш дөңдүн үстү.*

*Бул жерде кулакка жат бирөө күлсө,  
Үгулат чымын үнү, кулак түрсө,  
Канчалар бейит чымын жазданғандын,  
Белгиси бет жактагы калың мүрзө...*

*... Эл менен бирөө өлсө мен да барам,  
Узатып чеңгелдектеп турпак салам.  
Бир күнү элдер менен кошо жөнөп,  
Кайрадан алар менен кайтпай калам.*

Кайран акын булбул «кайрадан элдер менен кайтпай калган» жеринде бүгүн акындын элеси түшү-

рүлгөн кымбат таш эстелиги турат. Акын жаткан бул жерге ал о дүйнөгө кеткенден баштап, бир жылды да куру калтыrbай, ар дайым акындын төрөлгөн күнү – 22-июнда шаардагы Уулча эже бала-бакыралары, акынды унутпай жүргөн калемдештери менен бирге келип, куран окутуп кетишет. Ар бир эле бир тууган, ар бир эле боорлош, жатындаш өз боорлошуна мынчалық күйүп, мынчалық толгонбос. Уулча Кожомбердиева эже акын инисине ти-рүүсүндө канчалық шарт түзүп, канчалық колдо-со, анын арбагына да ошончо урмат көрсөтүп келет. Кезинде энесиндей туткан эжесине Туар акын да төмөндөгүдөй саптарды арнаган эмеспи:

*Сен билесиң, карамды да, ағымды,  
Бул дүйнөдө сен ачкансың, багымды,  
Качан болсо энем болгон эжекем  
Көрө билдиң жалаң жакышы жагымды.*

*...Оңолгун, – деп кулк-мүнөзүм бузулса,  
Бапестедиң мүнүшкөрдүн күшүнча.  
Эч бир ини мендей тәээжик болбостур,  
Эч бир эже кечирбестир ушунча.*

Туар акын өмүрүнүн көп мезгилини Уулча эже-нин үйүндө өткөрүп, көп ырларын ушул үйдө жаз-ганын угуп жүрчүмүн. Уулча эже менен акын туу-ралуу бир жолугуп, сүйлөшкөнгө ынтызар элем. Акыры, буюрган күн келип, Уулча эже менен Ос-мониалы жезденин куттуу төрүндө түн бир оокумга чейин сүйлөшүп олтурдук.

Уулча эже кең пейил, жапакеч, сөзмөр киши экен, акын боорлошу тууралуу айта келсе сөзү, эс-кере келсе эскерүүсү түгөнбөдү: «Туар кийинки «Кыл чоку» деген гана ырлар жыйнагын өз үйүнөн жазды. «Көлчүктөгү айдан» баштап, калган бар-дык жыйнактарын ушул биздин үйдөн жазды. Ал жазып жатканда болгон шартты түзүп бергенге ара-кет кылаар элек. Туар кайсы бөлмөгө отуруп



иштейм десе, ошол бөлмөнү бошотуп беребиз. «Керебетти ары жылдыралы» дейт, ары жылдырабыз, «столду бери жылдыргыла» дейт, бери коюп беребиз. Өзү да берешен, берекелүү жан эле, үстөлдүн үстүндө кагаздардын катарында тамак-аштын түрлөрү жайнап турганын жакшы көрчү. «Эки кадам турган ашканага баргандан эринбесең боло» – дейм. «Көз алдыда турса көңүл ток» – деп карсылдап күлүп көёт... Шаардын тышында эки кабат дачабыз бар. Аякка кетебиз. Экинчи кабатын бүт бошотуп беребиз. Анда да жер-жемиши, оокат-ашы маңда-йында. Өзү жалгыз, чымындан башка әчтеке кирбейт. Биртике өзүнчө отурат. Анан эле: «Эжеке, самоорго чай көёунбу» – деп кыйкырат. Өзү самоор жакканды деле билбейт. «Ой, Туке, чайды азыр эле ичпедик беле, болуптур эми, койсо көёлук» – деп кайра самоор көёбуз. Аркы-беркини кобурашып олтуруп чай ичебиз. Бир кезде: «Кой эми, барып иштейин», – деп кетет. Кетет деле бир saat, жарым saat өтпөй: «Самоор көёлук, ырлар келбей атат» – деп кайра кыйкырат. Ошентип жүрүп күндөрдүн бириnde жакшы киришет. Андай учурда баарын унутат. Чай ич деп чакырып келтире албайбыз. Маалы келгенде ошентип баш-оту менен ырларга кирип иштечү... Тураг жанда жок жароокер жана боорукер жан эле. Өзүнөн кийинки тогуз бир тууганын бүт багып, окутуп-чокутту. Ал кезде жазган кишилер калем ақыны жакшы алышчу эмес беле. Алган калем ақысынын баарын өзүнө эмес, бебөктөрүнө, ата-энесине жумшады. Эл катары кең үйгө да жетпей, эки бөлмө кичинекей үйдө жашады. Ошол кичинекей үйгө баары эле батып жатышчу. Кундуз тамагын бышырып, чоң табакка салып, ортого койсо, Тураг өз колу менен бөбөктөрүнө бөлүп берээр эле. Өзү байпаксыз, батинкесиз калса да ошентип бөбөктөрүнө үйрүлүп түшүп турчу. Бөбөктөрү да ошого жараша Туарды өпкө-жүрөгүн чаап, жакшы көрүштү, сыйлашты. Сый эки жактан тен

болот эмеспи. Туарар киши сыйлаганды билчү. Османалы жездесинин алдынан кыя өтчү эмес. «Айланыш кетейин эжекем ай, мени кырктан ашканча балаңдай бактың, сенин эмгегинди актабай өлүп калсам, мен ит элемин го» – деп калаар эле. Тезтез көрүшмөйүн, күндө телефон чалышып, ал-жай сурашмайын туралчу эмес элек... Башынан эле жаңы жылды ар кимибиз өзүбүздүн үйүбүздөн тосмой салтыбыз бар. Туарар каза болоор жылы жаңы жылдын биринчи күнү, эртең менен телефон чалып: «Эжеке, өзүмдүн жана силердин балдардын, бардык тууган-уруктурин тилеп, өмүрүн каалап, жаңы жылды тостум» – деп айткан эле. Арадан ай өтүп, өтпөй өмүрдөн өзү кете бербедиби. Туарар таарынчаак, бирок ичине кек сактабаган ак көңүл, ишенчээк жан болчу. Бир жолу айылдан апасына таарына кетип: «Мен кеттим!» – деп аркасын карабай буркулдал кетип баратса, аркасынан дуулдал-шуулдал бийик өскөн шиберден баштары араң көрүнгөн кичинекей бөбөктөрү кетпелеп чуулдал ыйлап кошо баратышат дейт. Аны көргөн айыллыбыздагы бир байбиче: «Алда айланайын ай, тооктуун жөҗөлөрүндөй болуп ээрчип, чурулдал бараткандарын кара» – деп көзүнө жаш тегеретиптири... Ошпол бөбөктөрүнүн баарын өзү эрезеге жеткирип, турмушка чыгарып, үйлөнүп жайлантты. Қудага бараарда баарыбызды чогултуп, кенеш куруп: «Сен аны, сен мууну чыгарасың», – деп ар бирибизге өзүнчө тапшырма берчү. Анын ичинде жакалуу пальтосу, жылкысы, акчасы бар. «Ой, айланайын Туке, арыдан-бери эле барбайлыбы» – десек, «Мобул көлөмдү кантем эжеке» – дээр эле өзүн көргөзүп. Жарыган бирдемкө алыш келгенсип, кантип куда болуп килтейип төргө чыгып олтурам», – деп адатынча карсылдал күлүп калаар эле».

Мына ушинтип өткөн-кеткендерди эскерип олтурган Уулча эже Туарар ақындын Сары-Булактагы эстелигин бала-бакырасы менен жүгүрүп жүрүп



тургузган. Эстеликтин бүт чыгымын экинчи уулу көтөрүптур. Муну билген соң Уулча эже менен Османалы жезде уул-кыздарын мыкты тарбиялашкан турбайбы деген ойго келдим. Республикага эмес, дүйнөгө аты чыгып таанылып келаткан атактуу көз доктору Алмаз Исманкулов да ушул кишилердин уулу эмеспи...

Быйыл аман-эсен арабызда жүрсө Туар Кожомбердиев 60 жашка чыкмак. Ал өмүрдөн эрте кетти. Бирок акындын бактысы ушул – жазып кеткен жакшы ырлары унутулбай, әлде айтылып, әлде калат. Өлбөстүк деген да ушул.

*Сагын АКМАТБЕКОВА.  
«Асылзат», июнь, 2001-ж.*

## ТУУРУНАН УЧКАН ТҮЙГУН КУШ

Туар төрөлгөндө жентегинен ооз тийип, чымылдап чабалекей ойноп жүргөн балалыгы менен чырымтал мурут байлаган боз улан кезинен тартып, чачын ак аралаганга чейин бирге жүрүп, кыйышпас бир туугандай элек. Анын туулуп-өскөн айылы Сары-Булак – менин айылым, үйүбүз босоголош кошуна элек. Туар төрөлгөндө мен сөгиз-тогузга чыгып калган, сексейген секелек кыз болчумун. Көрсө, ошол секелектин көзүнө тартылып калган турмуштук сүрөт даана да, тунук да көкүрөктөн кеткис белем. Ошондогу Кожомберди атанын албырып сүйүнүп алганы куду бүгүнкүдөй көзүмө көрүнөт. Чоң карагер атын олбай-солбай камчыланып:

– Көрбөй жүрүп кергөнүм, уч кыздан кийинким. Перзенттүү болдум, – деп көчөнү жаңырта сүйүнчүлөп, үйдүн жанынан өткөн. Сары-Булактын чоң көчөсүнө батпай барбалактаган. Өзү да кадимки Каба уулу Кожомкул түспөлдөнгөн зор киши эле.



Кабагы бийик, калкандаій әки жаагынан ылдый түшкөн ээги көкүрөккө дейре жеткендей, көзү төөнүн көзүндөй бакыраң, мурду кырдач, аксаргыл өнүнө шыңга бою жарашип турчу.

Кожомбердинин уулдуу болгонуна бүт айыл сүйүнгөн. «Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындағы баланын кан болорун ким билет» дегендей ошондо жарық дүйнөгө ыңаалап келиши менен бир айылды кубандырган Туарар киин ақактай поэзиясы менен мүлдө кыргызды кубантты.

Кожомберди колунда жугу бар, короосунда бирин-әки жандығы кыбыраган, ошол кездеги бардарлардан эле. Мен билгенден ал киши көзү өткүчө аттан түшкөн жок. Өмүрү жылкы кайтарып, шаңдуу өттү. Менин атам Абдықадыр экеөнүн жылкысы жанаша оттоп, үйүрлөш, езүлөрү үзөңгүлөш жолдош, босоголош кошуна эле. Биздин үйдө жалгыз бала деп Байсалдын көзүн карасак, Кожомбердинин үйүндө жалгыз бала деп Туардын көзүн карашчу.

Жараткандан тилем алган жалгыз уулу үч жашка чыкканда энеси Гүлнар апа дүйнөдөн кетти. Атаганат, аркыраган ата деле, эжигейдей эзилген эже деле, эне боло албайт экен го, эне болсо да эненин ордун толтура албайт экен го... Колу-буту чийдей арық сары баланын эне жытын сагынып чыркыраганы муун-жүүндү бошотту. Үч жашар наристенин жүрөгүнө турмушуң түшкүр түк өчпөй турган так салды. Бул жарық дүйнөдөгү эң кымбатынан, эң аялуу кыйышпасынан, асылынан ажыратты тагдыр. Боздоп ыйласп, боз топуракты кучактап, эне жытына канбай, эненин мээримдүү сүйүсүнө көкүрөк толбой бөксө бойдон, бул турмуштун бир жак капшыты аңғырап, жүрөктү түшүрчүдөй ээн калды дүйнө. Ошол ээндиктен жанына жөлек, жүрөгүнө жылуулук издеңдир бала. Балким, ошондо өчүп-жанган жашыл учкундай, каакым-



дын үлпүнчөгүндөй дирилдеген поэзиянын шоораты соороткондур аны, наристе жүрөгүн дирилдеткендир. А балким, энеден ак таңдай төрөлүп, эне сүтү менен келгендир. Не болсо да Туарар ақын болуп чыкты.

Мен кийин шаарга окууга кеттим. Ошондой кусалык менен барганында айылыңдын күчүктөрүнө чейин көзүңө ысык көрүнөт. Баары менен учурашып, баары менен кучакташып көрушкүң келет. Женемден элдин баарын сурал чыгам. Биздин апабыз Кызболдуңу мен жеңе дечумун. Мындайда Коҗомберди атанын үй-булөсү жөнүндө да сөзсүз суралчумун. Гүлнар апа кайтыш болгондон кийин Коҗомберди ата Казыке жеңеге үйлөнүп, андан бала-бакыралуу болуп калган. Мени Туарардын тагдыры кызыктырат. Ал дагы биздин бала да.

— Казыке үн-сөз жок ырас келин. Абысын-ажынга да алышып калды, — деп аңгеме курат. Ырас, Казыке жеңе келгени Туарарга көп деле өгөй-кагайлыйк кылган жок. Бирок «өгөй-өөнчүл» дегендей кәэде ал Туарарды какыс-кукус кылса бүт айылыбыз менен үрпөйүп калчубуз. Айрыкча Туарар менен Байсал биргө ойноп жүргөнгөбү биздин үй-булө аны өтө жакын көрчү. Экөө биргө жылкы кайтарышат. Биргө мергенчиликке чыгышат. Құлебүз, ушуулар әмнени атып кыйратмак эле деп. Қәэде кекилик, чил атып, тоо теке аткандай барбалактап кайтышат. Балық улашат. Андайда: — Туарардын чоң майкесин тор кылыш тостук деп келет Байсал. Ошондо эле Туарар өзү тендердүү өспүрүмдөрдөн көп эле кырдуураак көрүнчү. Ушинтип Туарар биздин үй-булөнүн бир мүчөсүндөй жүрдү. Қәэде Байсал менен биргө биздин үйдө түнөп калчу. Ошондуктан жеңем аны өз баласынан кем көрчү әмес. Казыке жеңе кәэде Туарарды ай-үй деп калса, жеңем Туарарга ачык эле болуша кетчү.

Ошол жылы мен окуу жайдын бириңчи курсун бүтүп, каникулга келдим. Биздин айылдын Арый,

Алымкојо, Кожомберди деген жылкычылары Чоң-Кайыда экен. Эртең Суусамырга көчөбүз деп жатыптыр. Кара-Балта капчыгайынын оозундагы Марал-Кечүүгө бир күн өргүп, эртеси ары Суусамырды карай көчөбүз дешти. Жайлого көчүү деген жылкычылар үчүн майрам. Керектүүлөрдү камдап, эки-үч күн базарлап, кант-чайын белендейт. Ар бир баласына ылайык ээр-токум, жүгөн, куюшкан, басмайыл, көмөлдүрүк, көрпөчөсүнө чейин такташат. Мине турган атын дайындайт. Бир үйдө алты-жети киши атка мине турган болсо, ошонун баарына ээр токум жасалгасы менен керек болот. Жүк артканга балбан аттардан, бээлерден тандайт. Төөлөрдү комдол-чомдол, деги ар бир үй-бүлө өзүнчө эле дүпө-дүпө болуп, көчтүн камын көрмей. Эртеси калың көч Кара-Балтаны өрдөп, каркырадай тизилип жөнөп калды.

Ошол жылы Туардын Фрунзедеги эки эжеси тен күйөөлөрү, балдары менен атасыныкына жайлого чыгышыптыр. Туардын эң улуу эжеси Уулча шыңга бойлуу, чап жаак, агы-ак, кызылы-кызыл, сулуу эле, кишиге жылдызы төгүлгөн, мээrim-дүүлүгү менен айылдагыларга жакчу. Туардын өзүнө окшоп эжелеринин баары бойлуу, сымбаттуу, кермаралдай керилген, кишиге жугумдуу сыйкор болчу. Өз энеси көз жумгандан баштап, алар Туарга эже эле эмес, эне болуп калышты. Айрыкча эң улуу эжеси Уулча Туарды өзүнүн тун баласынан кем көрбөйт, анын ою менен болуп, өтө катуу эркелетчу. Эженин өмүрлүк жолдошу Ысманкулов Осмоналы да Туардын айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарып, атасындай кам көрөп эле. Туардын Уулчадан кийинки эжесин биз Совет деңүбүз. Чын аты Күлүмкан экенин мен кийин биллип жүрөм. Күлүмкан менен Аскар жездеси Туарды Уулча менен Осмоналы жездеден кем эркелетчү эмес, күйөөсү экөө Москвада иштешчү. Эми болсо Москвадан бери ушу Суусамырды эңсеп келгенде-



рин карабайсыңарбы – деп айылдагылар Суусамыр жайлосун сыймыктана сез кылышат.

Тураг менен Байсал, Каналбек ж.б. балдар да ээлигип алышыптыр. Баарынын башчысы Тураг. Туардын көзүн карап, айтканын эки дешпейт. Туардан арткан атты минишет. Андан өтүү деген жок аларда. Туардын чоролору деп тамаша кылабыз. Кәэде гана Каналбектин кара жини кармап кетип, Тураг менен жекеге чыгып кармаша кеткени болбосо, беркилер Туарды карап, кашын көтөрүшпейт. Өгүнү көчкөндө жылкы айдал келатышып, Тураг менен Каналбек бири Манас, бири Конурбай болуп, эки укурукту сыр наиза кылышп, кадимкидей укурук сынганча карсылдашкан экен. Көкүрөккө сайышып, кабыргага чабышып, чекелери сыйрылып, баш айрылып, кан жайылып акканча карыша кармашканын ферма Кожомберди көрүп, айкырып барып, ал экөөнү ажыратта албай коёт. Акыры айласы кеткенде чоң Кожомбердини Туардын атасын, Арык аксакалды ээрчитип барып араң ажыраткан экен. Муну эл билбейт. Кийин балдардан угуп жүрөбүз. Каналбек да тырышып оцой эмес экен, ушу дөөдөй болгон Туардан коркпой кармашкан деп далайга чейин сез болгон.

Бүгүн Туарды айыл намысы үчүн аттантып жатышат. Тиги тараптан Туарга тентайлаш, жашына да туура келген, күчүнө да туура келген жигит чыкса, Туарды эр эцишке салабыз деген сез-дөрү бар. Жок, Туарга тентайлаш бала бул Суусамыр өрөөнүнөн табылбайт. Табылса да Туардын атасы, эжелери уруксат бербейт. Кожомберди Казыкеден эркек балалуу болуп жатса деле, Туарды жалгыз бала деп көзүн карайт, аны жекеге чыгарбайт десе, кәэси эл жааласа намыс үчүн чыгарат дечи, андан көрө Туарга тентайлаш жигит чыкпайт деп жатышты.

Айткандай эле Акматтын тоюнда эр эцишке да, жеке жөө күрөшкө да чоң кишилер чыкты. Эциш-

курөштөн кийин ат чабыш болуп, той аяктап калганды улак тартыш башталды. Улакты аламанга бергенде чондор менен боз балдар аралашып кетти. Чокмороқтошкон улакчылардан бирөө суурулуп чыгып, түз эле биздин айылды карай чуу койдуду. Бул ким экен деген эле жан. Баарыбыз токтой калып, әркек-аял дебей баягыны тааный албай жатсак Туар, Туар деген үндөр чыкты. Құлук кара айғырды менин атам суутуп жүргөн. Эч кимге бербей Туарга берген экен. Далайлары артынан кууп, салпактап жолдо калышты. Аттын мыктысы, жигиттин балбаны улакты алыш кетти. Улак биздин айылга түштү. Бейбаш Туар балбандыгын, намысчылдыгын көргөздү.

Ошпол жылдары биздин айылдын атагы таш жарып турган кез экен. Кымыздын жакшысы, аттын құлұғу биздин айылдын даңқын чыгарып турчу. Кыргызда тамактын төресү кымыз, турмуштун канаты ат эмес беле. Кийимдин жетишиз, тамактын тартыштыгына карабай ушул экөөнүн деми менен сүбөөнү көтөрүп, чамгарактап, жок деген кордукуту таманыбызга тебелеп, әртеңки үмүткө көкүрөк керип жашадык.

Туарды Кожомберди ата «кеҗир сарым» деп койчу. Анткени бала кезинде эле Туар бирдемени беттеп алса, ал аткарылмайынча караманча баш көтөрбөй кечке чейин ыйласп бугун чыгарчу. Башка бирдемеге алаксытып сооротсо да болчу эмес. «Атаңкөрү эй, Кожомбердинин ушу уулу эр болот», – дешип, кымызга келгендер оюн-чынынан Кожомбердини жооткотушчу. Акыры атасы Туардын айтканын орундастып, баланы сооротчу.

Туардын турмушу, элди жан-дили менен сүйгөнү кийин анын чыгармаларына күлазык болуп, кеҗирлиги, өжөрлүгү чыгармачылыкта чаалыкпас чыдамкайлыкка үйрөттү көрүнөт.

Туар Фрунзеге келгиче ыр жазганын менден жашырып, мага көрсөтпөй уялыш жүрдү. Бирок



анын ыр жазарын мен сезчумүн. Анткени жеңем мага күлүп:

— Тураг да сени тартып калды окшойт. Сенин китечтеринди алыш, жанына бир чанаң кымыз байланып, эртең менен ат минип тиги төрдү карай кетет. Үйгө кечинде келет. Ал да ыр жазып жүрсө керек, — деп калчу. Ал киши байкаган экен. Мен келген сайын адабиятка кызыгарын сөздөрүнөн билчүмүн. Кийин ал университеттө окуп жүргөндө менин иштеген жериме келип жүрдү. Ошондо араң кол жазмалары менен тааныштырып, балдар үчүн ыр жазып жүргөнүн айтты. Окуп көрсөм, абдан жакшы ырлар экен. Үйкашы да, сөздөрү да орду менен. Бир жолу анын ырларын «Жаш ленинчи-ге» чыгаргым келди. Басып барсам деле болмок, бирок негедир мен ошондо журналдын башкы редактору Смар Шимеевге каадалуу чон кишиче телефон чалып:

— Смар ага, азыр сизге Кожомбердиев Тураг деген жаш абын барат. Балдар үчүн сонун ырлары бар экен. Ушул балага көз салып койсоңуз, — дедим. Десsem эле ал киши:

— Келсин, келсин, — деп калды. «Жаш ленинчи-ге» ошентип барган.

Кийин Туарардын баягы ырлары «Жаш ленинчи-ге» чыкты. Бирок мен абын-жазуучуларга: — Тураг менин иним — деп, же Тураг, — Субайылда менин эжем — деп айтканыбыз жок. Эч качан «биз бир айылданбыз, эже-инибиз» деген сөз оозубуздан чыкпады. Жөн эле тааныш абын-жазуучулардай жүрчүбүз. Бири-бирибизге жан тартып, жердештик кылган эмеспиз. Андай иш оюбузга да келчу эмес.

Биздин бир айылдаш, болгондо да жакын кошунса, экөөбүз тең жылкычынын үй-бүлөсүндө бир туугандай чоңайгонубузду чыгармачыл чөйре кийин гана билди. Туарардын кичүү эжеси Эркин экөөбүз Фрунзеде да кошунса жашадык. Тураг жогорку окуу жайын бүтүрүп калган, Эркиндикинде. Бир

күнү баш баксам, Туарар узунунан түшүп, жердеги көлдөлөңгө боортоктоп жатып алыш, «Африка» деген поэмасын жазып жатыптыр. Мени байкаган да жок. Өзүнчө, кадимки зикир чалган бакшыдай болуп бакылдал, жерде жайнап жаткан кол жазмаларын бирин сыйзып-чийип, үнүн чыгарып окуп, кәэде көзүн акшыңдатып, кәэде жүлжүйүп, кишинин күлкүсүн келтирип түйшүкө түшүп жатыптыр. Өзу менен өзү алек. Эркин мени жөн кой дегендей ишарат кылды. Мен эшикке чыга берерде байкап калган окшойт:

– Субайылда эже, токтонуз, – деди. Артыма кайрылып, Туарардын жазып жаткандарына көз салсам ырларынын саптары ийри-буйру, сындырылган, чубалжыган эле бир баш айланма. Туарар жаткан жеринен тура калыш: «Африка, Африка», – деп эле бирдемелерди окую баштады. Мен кулагым чуулдап түшүнбөгөн кейиптенсем сезе койду окшойт:

– Субайылда эже, бул биздин стиль эмес. Мен изденип жатамын. Жаңы, эч ким баса элек жол менен, эч ким таба элек жаңы ой менен алектенип жатам, – деп кайрадан өзү менен өзү боло калганды Эркин экөөбүз эшикти карай жылт койдук.

Эшикке чыкканда:

– Бу, силер, акындар, кызык эле жансыңар. Карабы Тукенди, же тамак ичпейт, же түнүчүндө жай алыш уктабайт. Бир баләэ болду. «Африка» деген поэма дейт. Же аны киши түшүнбөйт. Ушинтип жан алакетке түшүп, түн уйкудан жок, күндүз тынчың кетип, ыр жазып, акын болбой эле койбайсуңбу деп айтайын дейм. Бирок Тукенден коркком. Тукенден коркпойм дечи, анын ден соолугунан коркком, – деп Эркин кайра сөзүн ондоду.

Туарар ошол поэмасын күндөп-түндөп күпүлдөп, бир бөлмөнү жалгыз ээлеп алыш, жатып да, туруп да, отуруп да жазып эле жатканын көрүп калыш журдум. Жалгыз эле ушул поэмасын жазганды



эмес, ал кандай гана чыгарма жазып жатпасын, бүт дүйнөнү унутуп калып, эс-учунан тангыча ой-алакети жалгыз гана ошол жазып жатканы жөнүндө болор эле. Ал кезде аны **Жазуучулар союзуна** жыйынга же акындардын кечесине чакырып жатат десе, ал сөз кулагынын сыртынан кетчу. Кээ бир мансапкорлорго окшоп ошол жыйында сөз сүйлөп, көзгө көрүнөйүн же жанагы акындардын кечесинде бир-эки ырымды окуп аброй алайын деп ойлоочу эмес. Ал тургай андай жазуучуларды жек көрчү. Жазуучуга атак-даңкты чыгармасы алыш келсин, өзүн өзү көрсөтүп, өзүн өзү камчыланып жан алакетке түшүп, чондорго кошоматтанып жүрүп, атак алган акын акынбы? Алар өзүнүн чыгармасынын чабал экенин билип, жүгүрүп жүрушөт. Биз ошондойлорго жол бербешибиз керек. Адабияттын баркын кетирип, беделин түшүрүп жаткан дал ошол халтурщиктер. **Жалган атакка жамынып алыш**, элдин көзүн боёмолоп жүрушөт. Карапайым эл кайдан түшүнсүн. Наамы же сыйлыгы болсо эле, жакшы экен дейт да. Бирок кээ бир сыңчы сөрөйлөр жанагы халтурщиктер жем чачып койсо, ошого байырлап калып жатышат. Байырламак тургай көз көрүнөэ эле начар жазылган ырларын көкөлөтө мактаган учурлар да болуп жатпайбы деп кабагын чытып, кадимкидей кейип калчу. Кийин Тураг чоң акын болуп, ондогон таланттуу поэтикалык китептерди жазып чыгарып, «От өчпөгөн коломто» деген эң мыкты ырлар жыйнагын берди.

Тураг жолдоштору менен азыркы Эркиндик бульварында басып келатса, ал ошол көчөнүн эссиңдей, көчөнү жалгыз ээлеп келаткандай калдайып, тоодой карааны алда кайдан көзгө чалдыкчу. Алыстан сүрдүү көрүнгөн жигит жаныңа келип жаш баладай назик жылмайып, колуңан кармап, мээримдүү тиктеп, ал-жайынды сураганда, баягы сүру да жоголуп, анын алп мүчөсү да байкалбай жаным-

да өзүмдүн кичүү бөбөгүм тургандай сезип кетер элем.

Көпчүлугу анын караанынан эле сүрдөп жаткан-сышчу. Жакындан билгендер анын жаш баладай ак көңүл, ичинде кытмыры жок, өзүм дегенге өзөгүнөн суурулган адамгерчиликтүү, калп сүйлөгөндү, ушак айтканды жек көргөн, турмушту жаратастылыштагы өзүнүн боёгу менен көрүп, өзүнүн үнү менен уга алган, өзүнүн жекече көз карашы, эч кимге окшобогон мамилеси бар адамдыгын жокору баалачууз. Тураг чынында боюна жараша ою да чоң адам эле. Жолдоштукка болсун, туугандыкка болсун ичти кенен салып, терен үрматтоо, сыйлоо менен мамиле кылчу. Эже-карындаштарынын баарына ат коюп эркелетип, Уулчаны – падыша эжем, Күлүмканды – күн эжем дечү. «Сага ушул күндөй жадырап турсаң дегендин өзү эле чоң баа. Баары бир Уулча эжеме жетпейсүн. Уулча эжем биздин үйдүн падышасы, башкаңарды билбейм, менин падышам ушул эжем. Ал мени отур десе отурам, тур десе кечке какайып турамын. Уулча эжемин кирпиги кайда айланса, мен ошоп жакка чимирилемин», – деп эжесине жаш балача эркелеп, эжесин да эркелетип, аナン жароокерленер эле. Тураг көбүнчө ушул Уулча эжесинин колунда журду. Уулча аны окутту, үйлөнттү. Ал тургай анын акын болушуна да ушул эжеси көп эмгек сицирди. Эжемдин кирпиги менен тең айланам деп Тураг айтса, эжеси эки эсे Туардын кареги менен кошо тегеренип, анын оозунан сөз чыга электе талабын орундарып: «Жалгыз бөбөгүм, жалгызым», – деп эркелетип чоңдайтту. Туардын чыгармаларынан Уулча эжеси жөнүндөгү ырлардын көп учуршы да ошондон.

Тураг өзү бир энеден жалгыз болгону менен кийинки апасынан жети инилүү болду. Тураг аларды атасындай асырап, жогорку билим берип, үйлөн-



түп-жайлантып, ошолордун алды-бердисинин баары Туардын мойнунда эле. Инилери да сөзүн эки дебей, Туар аларды күндүз жумшаса күндүз, түндө жумшаса уйкусун умачтай ачып, агасынын кызматында даяр турушчу.

Көрсө, киши бир тууганга, жоро-жолдошко, дегеле адамга кандай мамиле кылса, өзү да ошондой сый көрөт тура. Туар ошондой киши болчу. Бирок Туар башкаларга кам көргөнү менен өзү учун кам көргөн жок. Тар бөлмөдөн көз жарган Туардын ырлары эшикке чыкканда жагалмайдай канат керип, андан өйдө көкөлөп туруттайдай зыпылдап, бара-бара күш төрөсү буудайыктай күчтөнүп Ала-Тоону аралады. Көрсө, талантты тар үйгө камай албайт экенсиц.

Туардын балалык кыялыштың кызык эле.

– Туар, деги сен әмнени жакшы көрөсүң, – деп калчумун.

– Жылкыны, – дечу ал.

– Тамашаңды коюп, жөн сүйлөчү, Туар.

– Чын айтам, эжеke, жылкыны абдан жакшы көрөм.

– Жылкы деген жылкы да, – деп мен болбойм.

– Ошо жылкы болгону учун жакшы көрөм.

– Сен аны ырларындан да жакшы көрөсүңү? – десем.

– Мага ырды жаздырып жаткан ошол жылкылар да, – дечу эле.

Туар экөөбүздүн сөзүбүз кээде ыр тууралуу, турмуштук өйдө-ылдый тууралуу көпкө созулчу. Тобо деп таң калчумун мен. Туардын ырларын жылкы жаздырып жаткан имиш. Деги акындар кээде кызык эле жанбыз да. Бир карасаң күлкүң келет. Обу жоктой көрүнөт. Жылкы әмне, оттоп жүргөн мал да.

– Ай, эжеke, ошо жылкынын оттоп жүргөнүн тыңшап турсаңыз... Оюн салганычы. Бири-бирин



издеп кишенегеничи. Азоосун чорбулап үйрөтсөң, моюн бербей бир туйлап элирип-ээлигип, устундөгү лөкүйгөн балбанды көтөрө чаап... жылкынын кыял-жоругу өзүнчө ыр эмеспи, – деп Тукем моюн берчү әмес. Ушул өзүнүн бир чети куудулданып жылкыны жакшы көрөм деген сөзүнөн каниет алыш кыт-кыт күлчү. Жаш балача кудундап сүйүнчү. Ошондо Туардын сулуу сурмалуу көзү ого бетер бадырайып, карегинен от ойноп турар эле. Чынында башкаларга айтпаганым менен мен да жылкыны жакшы көрчүмүн. Көрсө, дегеле кыргыз тоону, жылкыны жакшы көрөт экен. Ошон учун Туар жаны менен, турган турпаты менен кыргыз болчу. Анын жылкыдай күлүк, кымыздай шуулдаган ырлары кыргызды тамшандырып, суусатып, кайра-кайра окугусун келтирип жатканы да ошондан болсо керек.

Туар жаш кезинде өзүн музыкада да сынап көрдү. Бир нече обондору оозеки ырдалып жүрөт. Акыры анын таланттын колдой турган пири, жүрөгүнүн сырын ача турган жан күйөру поэзия экенин чындал түшүндү. Өмүрүнүн акырына чейин ошол поэзиянын кулу болуп, таманынан от, сөөгүнөн тер сыгылганча изденди, иштеди. Акыры Туар эл кадырлаган чоң акын болду. Бирок ал канчалык баркы өсүп көкөлөсө да, өзү тамыр тартып чыккан жеринен, бир тууган элинен, ескөн айылынан алыштап кеткен жок. Тескерисинче, айылга барбай калса, ичи бук болуп сагынып, эки сезүнүн бири Сары-Булак болчу.

*Субайылда АБДЫКАДЫРОВА.  
«Кыргыз маданияты», №4, 2002-ж.*

**«СЕЗИМДИ ӨРТТӨП КЕТКЕН  
АЛ КҮНДӨРГӨ,  
билбеймин бараламбы, баралбаймбы?»**

— 1972-жылдары болсо керек, анда студент кезим, «Эскерүүнү» Т.Кожомбердиевдин сезүне жазып, Венера Жумакадырованын аткаруусунда радиого жаздырып калдым. Атактуу акындын мурун китечтерин окуп, угуп жүрчүмүн.

Анын үстүнө ал кездерде обончулардын көпчүлүгү Кожомбердиевдин текстине обон чыгаруучу, тексттери да жатык, күчтүү акын эмес беле. Акын менен да ошол жылдары таанышкам, а киши обонго ылайыктуусу болсо тандап ал деп бир топ тексттерин берди. Темасы жок 4 куплет ырынан 2 куплет жүрөгүмө жагып калды. Обондорумдун кээ бир тексттеринин жакпай калган жерлери болсо ондоп жиберчүмүн. Тукемдин бул ырынан бир куплет жетпей, башка тексттери ылайыксыз болуп туруп алды. Ошентип, «Эскерем түндө жылдыз санаганды, Эскерем таңкы үркөр тараганды» — деп жазып, атын да «Эскерүү» деп атадым. Калган эки сабы радиого барганда чыгаар деген ой менен келдим. Ошол учурда Түгөлбай да Венерага бир ырын ырдатып, даярданып жаткан э肯, жаңылбасам «Сүйүү жазы» болсо керек. Жаздыруу башталардын алдында Түгөлбайга: «Туке, эки сабы такыр чыкпай койду, сен бир аракет кылып көрчү» — деп баягы эки сапты колуна берсем ары басып кетип, тез эле келип, «мынабу эки сап жарайбы» дейт. Окусам: «Сезимди өрттөп кеткен ал күндөргө, Билалбайм кайрадан мен бир бараламбы?» — деп жазып коюптур. Ошо текст менен радиого жазылып, алгач «Кутмандуу күнүңөр» уктуруусунан кетти. Аны Турагай байке угуптур. Көрсө, жазган ырларын жатка билген акындын бир куплет ыры башка болуп атса чакыртат да. Жини тараганда түшүндүрөрмүн деп бир ай коркуп барбай койдум. Кайра-кайра



чакыртканынан калтырап-титирең бардым, эми андагы урушканын айтпа, жүрөгүм түшүп калды. Акырында «менин тексттеримди бирөө дагы ондоочу эмес эле, берчи колунду, текст мен ойлогондон да сонун болуптур» – деп атпайбы. Сүйүнгөнүмдөн: «Түгөлбай әкөөлөп жаздык» – деп жибериптирмин. Ошондо борсулдан Тукемдин күлкүсүн айтпа, бала кыял, кең пейил залкар акын эле, чиркин дүйнө.

*Эсенбек МААДАНБЕКОВ,  
Кыргыз Республикасынын маданиятына  
эмгек сиңирген ишмер, композитор.  
«Агым» гезити, 11-октябрь, 2002-ж.*

## САЯКБАЙ, ТУРАР

ХХ кылымдын залкар манасчысы Саякбай Карадаев жөнүндө кыргыздын күлгүн таланттуу акыны Тураг Кожомбердиев убагында мындай деп жазган:

*Алпты көрдүм, тоону тоого жылдырган,  
Алпты көрдүм, көлдү көлгө күйдүрган.  
Алпты көрдүм, океанды ченгелдеп,  
Алаканга кенен-кесир сыйдырган.*

*Океан бар жүрөгүндө катылган,  
Сөз сүйлөсө, сөз атасын катырган.  
Аялы бар, баласы бар океан,  
Океанды алаканга батырган...*

Ойду ой түрмөгү улайт. Кызык, карабашыл – конкреттүү адамды Жердин төрт тарабын ээлеген жаратылыштын зор керемет көрүнүшү – океанга салыштыруунун кандай поэтикалык жөндүүлүгү бар? Океанды «жүрөгүнө жашырып», океанды бирде «ченгелдеп» кармаса, бирде тек гана алаканына «кенен-кесир сыйдырган» Ала-тоолук талант-



тын кубаты чындыгында эле укмуштун укмуш даңазасы го?

Жок, Тураг ақын алп замандашын баалоодо ашкере да кетпеген, төмөн да түшүп калбаган. Ал бар болгону ЧЫНДЫКТЫ гана айткан! Мына ушундай жағдайды көңүлгө алганда, анын поэтикалық таамай бүтүмү каз турган бөбөктөй жүрөкту кубантып, ой-тилек сүрөгөн оптимисттик маанайы аркылуу «педанттык ревизия жасоодон» сырт калган эң айкөл адамдык жалпылоолордун нур болуп көрүнгөн майданын көздөй жетелейт...

Жер океаны жана рух океаны. Экөө табиятында окшошпу? Буга берәэр жообубуз болсо бул. Эгер океандардын бири жок болсо, планета кемчил баалуп калмак. Балким, тең салмактуулугун жоготмок. Ошол сыйктуу эле, мүлдө жандуу дүйнөнүн кожноюну атанган адам баласынын рухун өстүрүп, маданият чарбагын байыткан өзгөчө таланттуу инсандар – көркөм сөз чеберлери кылымдар жана доорлор саябанын алданемедей жарык кылыш турбаганда, бир планета, бир Жер эне койнунда уланган жашпо-турмуш санжырасынын ак босогосу кир, чоң коломтосу муз болуп калмагын айтып не да, айтпай не!

Океан стихиясынын ырдай куралып, сөздөй ағылган төл кубулуштарын тайфун жана цунами деп аташат, ал эми улут-этноско бөлүнүп, өзүнчө тил, өзүнчө көркөм казына, өзүнчө руханий жигер менен ажырымдалган адамзат үй-бүлөсүнүн «тайфундары» менен «цунамилери» да ошондой өзгөчө жааралган мезгилдин феномендери – көркөм сөз Прометейлери...

*Мундузбек ТЕНТИМИШЕВ,  
КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер.*



## «ӨСӨӨР ӨЗҮН СЫЙЛАЙТ»

### таланттарга татыктуу мамиле жасай алдыкпы?

Асылзаттын көлөмдүүсү жаратылышта сейрек кездешкендей эле нукура таланттуу адам да жа-рык дүйнөгө чанда келет. Ошондон улам андай адамдардын жашоо-шарттары мени көп жылдардан бери тынымсыз ойлонтолтот. Анткени мен тубаса таланттуу адамдардын бирөө менен кырк жылдан ашуун карым-катнашта болуп, анын ачына айланып, тогуна толгондум, ысыгына күйүп, суугуна тоңдум.

Ушу жылдар аралыгында баамдаганым бул – таланттуу адамдын дүйнөгө көз карашы, кыял-жоругу башкалардан айырмаланып, эр жеткен курагында да бапестегенге муктаж болот. Ал камкордукка бөлөнгөн сайын ооздугун тарттыrbай элирген жылкыдай, алыш учуп жүрүп олтурат окшоду.

Туардын эц алгачкы «Мугалимдер газетасына» жарыяланган «Мектебим» деген ырынан акыркы «Кыл чокулар» аттуу китебине чейинки чыгармаларынын бардыгы менин көз алдымда жаралды. Акыркы китебинин аты жөнүндө ал мындай деген эле: «Ыр жазуунун устаттыгынын кыл чокусуна мен эми гана чыктым. Мындан ары мурдагыдай көр оокатты көздөбөй башкача жазуум керек. Ырдын сөзү кыска, мааниси терең болууга тийиш. Ата Жүрттүн мага арткан милдетинен кутулууга убакыт жетти...»

Бул ойлорун иш жүзүнө мурдагыдан терең ашыра баштаганда балбан жүрөгү кокусунан сокпой калыш, колунан калем сабы түшүп, жайылган кагаздары столдун бетинде жайылган бойдон кала берди... Ажалга айла жок экен.

Туар Кожомбердиев, калемдештеринин айтуусунда кыргыз поэзиясынын классикалык үлгүдөгү



чыгармаларын жаратып жаткан таланттардын бири болуп калган.

Туардын кайталангыс кубаттуу таланты дагы эле татыктуу баасын ала элек.

Өз көмөчүнө күл тартпаган, «абийирди атак үчүн саткан жокмун» деп өзү айткандай, атак-даңк алуу үчүн жулунуп-жулкунбай, элине ырдын казынасын тартуулоонун гана камын көргөн ақындын кечээ жакында көзү өткөндө, бата кылуу үчүн келгендер анын эки киши айланбаган ийиндей үйүндө иштөөгө эч кандай шарты болбогонуна карабай, ушунчалык көп сандаган сонун чыгармаларды жарата алганына таң калышканын жашырышпады.

Анын басылып чыга элек кол жазмаларынын архивин карап олтурсак, төмөндөгүдөй кызыктуу саптары көзүбүзгө чалдыкты:

*«Оймоктон да биздин бөлмө тар эле,  
 Ортосунда төрт бурч стол бар эле.  
 Чайнек кетпей, чыны кетпей бетинде,  
 Кызыым келип сабак жазат четинде.*

*Бир четинде Кундуз жуурат камырын,  
 Бир четинде Туар жазат жаңы ырын».*

Кошумчалаарыбыз, ал «бөдөнөдөй бөлмө» да ақындын өзүнө энчиленип берилген эмес. Ал ага анын Москвага көчүп кеткен эжесинен калган.

Туардын талантына таазим кылып, анын жаркын элесин эскеруу үчүн атайлап келген Казакстан Жазуучулар союзунун башкармасынын катчысы, СССР Эл депутаты Мухтар Шахановдун сөзүнө кулак салсак:

— Мен Туарды жакшы билчү элем, — деди ал. — Экөөбүздүн көнүлүбүз жакын, ниетибиз бир, мамилебиз жылуу эле. Туар экөөбүз бирге түшкөн сүрөтүбүздү чоңойттуруп туруп, дубалга илип койгом. Сүрөттө менин жанымда дөөдөй болгон Туар

иийилип, ажайып жүзү менен колун шилтеп, мага бир нерселерди айтып жатат.

Биздин үйгө киргендердин баары ал сүрөткө көңүлүн бурбай койбойт. Таң калышып: «Бул дөө адам ким?» – деп сурап калышат. Мен аларга: «Кыргыздын акыны Тураг Кожомбердиев, өзү да дөө, таланты да солай дөө» – деп жооп кайтарам. Тураг өзүнүн алп мүчөлүү тулку-боюна жараша кең пейил, ченемсиз даркан, эбегейсиз колу ачык, март жигит эмес беле.

Бирок мен меймандос Турадын бир жерине аябай аң-таң калып жүрдүм. Чыгармачыл байланыш түзөлү деген ниет менен нечен жолу телефон чалганымда ал бирде командировкага бара жатам десе, бирде Москвадагы оорукчал әжемдин ал-ахвалин билип келүү үчүн самолётко билет алыш алдым эле деп жана да ушу сыйктуу жооптор менен мени жооткотуп, жолугушуудан оолактап жүргөнүнүн себебине эми гана түшүнүп олтурам. Көрсө, «жокчулук жоондун белин кесет» дегендей, намыскей Тураг өзүнүн тар ийиндей үйүнө мени чакыргандан корунуп жүргөн турбайбы. Элине доо кетпесин деген экен го акылман айкөл акын. Аны мен мурда кайдан баамдайын. Асты сыр чечишип олтуруп, пикир алмашууну буюрабаганына өкүнөм.

Эми Турадын үйүндө музейче бөлмөсү уюштурулса, анын чыгармачылыгына кызыгуучулар учун жакшы өбөлгө болоор эле. Бул багытта мен да колумдан келгенин жасоого аракеттенейин, – деп аяктады сөзүн казак акыны.

**Ушундай, калкым!**

Жашоодо сейрек кездешүүчү кайталангыс талант Т. Кожомбердиев тамак-аш жасалып, үтүк үтүктөлчү тактайдын бир жак четин талашып жүрүп өтпөй, кенен-кесирирээк тамда иштеген болсо, анын поэзияда калтырган изи азыркыдан да теренирээк болуп, канатташ элдердин акын-жазуу-



чулар менен карым-катнаш жасаганынан адабияттыбыз менен маданиятыбыз гана утпайт беле.

Кайдыгерлик менен кенебестиктин кесепетинен мындай мүмкүнчүлүктөрдөн кол жууп кала бердик. Жумушчуға – цех, куруучуга – курулуш аяңтасы, устага – устакана кандай керек болсо, ақынжазуучу, композитор, обончу ж.б. өнерпоз адамга кенен-чонон там дал эле ошондой керек. Ал балачакасын багып, күн көрүүчү гана жайы болбостон, чыгарма жарата турган өнөрканасы болуп кызмат кылаары бышык. Ошондон улам союздук өкмөтүбүздүн белгилүү токтомунда чыгармачыл адамдар үчүн кошумча турак жай бөлүнүп берүү зарылдыгы так айтылганына карабастан аны адаттагыдай эле кагаз жүзүнө гана айландырып алганбыз. Натыйжада, кошумча турак жай турмак, баш калкалаар жери жок таланттарыбыз толуп жатат. Чакан макалада алардын бардыгынын атын атап олтуруу мүмкүн эмес. Ошондой болсо да, алардын бирөө жөнүндө баса айта кетүүнү эп көрүп турам. Айталы, таланттуу обончу, сүйүктүү аткаруучу А. Керимбаевдин кызыл чиедей балдары менен ар кимдин улагасында батирде жүрүп, кырчындай кезинде дартка чалдыкканы кимдин жанын кейитпейт. Концерт учурунда, оюн коюлуп жатканда элге керемет тартуулап, ал бүткөндөн кийин кимдин үйүнө барып түнөп чыгаарын билбей, башын катырып, сарсанaa болуп жүргөн таланттуу ырчы, аткаруучуларыбыз азбы? Көп.

Мындан да кыйын кордук барбы?!

Талаалап жургөн таланттарыбызга качан каралашбыз, же «ток бала ач бала менен ойнобойт, ойносо ач кадырын ойлобойт» болуп жүре беребизби. Муну бийлик башында олтурган «ток балдар» ойлонууга убакыт жеткен чыгаар.

Турак жай маселеси жашообуздун чие байланган түйүндөрүнүн бири экенин ким билбейт. Ошондо да «берээрge бешимде кымыз» болсо. Буга бай-

ланыштуу (тиши чыккан балага, чайнап берүүнүн кажети жок болсо да) жаңы курулуп жаткан турал жайларды мындай коё туруп, бир ойго көңүл бура кетсек.

«Нуска» аттуу китеп дүкөнү жайгашкан үйдө (Дзержинский бак көчөсү, 43) төрт бөлмөлүү бир батирди бир топ жылдардан бери кара кулпу кайтарып турат. Анын «ээси» – Москвада окуп жүргөн жалгыз бой студентка. Окуусун бүткөндөн кийин анын бул жерге келип иштээр, иштебеси да күмөндөр. Мындай үйлөрдөн калаабызда канчасы бар дейсиц. Эмне үчүн андай үйлөрдү алыш туруп, табылган таланттарыбызды ороп алууга түйүнчөк кылбайбыз. Же атам заманда жазылып, түлөгөн даақыдай тарпы чыгып калган жоболорго жамынып жүрө беребизби?

Дагы бир ой. Элибиздин рухий казынасынын уюткусу болгон адамдар учун атайланган тамдарды салып туруп, «Таланттар үйү» деп атап койсок борборубуздун көркүнө көрк кошулбас беле. Андай үйлөрдө төрөлүп өскөн бала-бакыра да сыймыкка бөлөнүп, көңүлү өсүп, алардын бирээр-жарымына кыдыр даарырын ким билсин (өткөндөгү таланттуу адамдарыбыздан таланттуу тукумдардын калганы азбы).

Жорго басыгынан билингендей, таланттуу адамдын көрөңгөсү да анын алгачкы арышынан эле байкалат. Андай болгон соң, алардын шыгына-шык кошуп, арышын арттыруучу стимулдар, башкача айтканда, ардактуу наамдар эртерээк эле ыйгарылса максатка ылайык болор эле го.

Бул жерде ойлоно турган бир нерсе бар – чындыктан качып кутула албайбыз – жаратылыш өзгөчө таланттуу адамдардын көбүнүн ичээр суусун ченеп, өмүрүн кыска кылыш коёт. Муну өз көзүбүз менен көрүп, угуп да жүрөбүз. Мындан улам айталы дегенибиз – таланттуу адамдарга татыктуу наамдар, сыйлыктар өз учурунда ыйгарылса, бир чети-



нен алардын элге берээрин арттырса, әкинчи жағынан, алар өз әмгегинин үзүүүн аздыр-көптур татып кетпес беле деген ой.

Ашынган таланттарыбыздын нечендери андай наамдардан кур жалак калышты. Эскинин чаңын бырыксытпасак да, кечээ эле арабызыда шатырашатман болуп журушкөн, көрүнүштөрү эле көз кумарын кандырган залкар акындар Жолон Мамытов менен Тураг Кожомбердиев «Эл акыны» деген наамга татыксыз таланттар беле?!

Көп учурда биз таланттуу адамдарыбыздын көзү өткөндөн кийин гана алардын әмгегин эске алымыш болуп, аттиц деп олтуруп калып жүрөбүз. Андайлардын элесин калтыруу боюнча өз учурунда жасалган сонун иштерге жырткычтык менен мамиле кылган учурларыбыз да жок әмес. Буга мисал келтире кетейин. 1985-жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында эки күнү удаасы менен (30–31-августтарда) Т. Кожомбердиевдин чыгармачыл кечеси өткөрүлдү. Кече өткөрүүгө карата көрүлгөн даярдыктын жогорку деңгээли, кеченин шаңдуулугу өзгөчө эле: ага катышкан чыгармачыл колективдер өзүлөрүнүн чеберчилигин жумашты. Олтурууга орун жетпей калгандар туруп көргөнүнө ыраазы болушкан. Сахнага гул тоодой үйүлүп, акындын үч жүздөй ырына чыгарылган обондордун эң мыктылары аткарылганда дунгурөгөн кол чабуулардан имараттын дубалдары солкулдап тургансыды. Акындын залкайган тулку эзелки элибиздин күч-кубатын элестетип тургандай сезилди. Ал өзүнүн ырларынын чырайын чыгара жатка айтып жатканда залдагы миңдеген элдин деми дымып, чымындын учканы угулуп турду. Берилген суроолорго акындын шыр, таамай кайтарган жооптору анын профессионалдык даярдыгынын бийиктигин, көз карашынын кенендигин далилдеген керемет эле.

Эки сааттан ашуун созулган бул кече кыргыз сыналгысынын Асанбек Иманбаев жетектеген тобу тарабынан жазылып алынганды маданиятыбыздын тарыхынын документалдуу бир жакшы барагы жаралды го деген ойго кеттик. Бирок жаңылышыптырбыз: кийинчөрөк ал баалуу жазууну тасмадан өчүрүп таштоого бир кара ниеттин колу барганын укканыбызда ат башындай алтын жоготкондой болдук. Кейибей турган нерсеби. Акындын көзү өткөндөн кийин анын орду ого бетер аңгырап калды. Андай жазуу эми «Мекеге беш барсак» да та-былбайт.

Бул маданий казынабызды эңшерип, тарыхыбыздын баалуу барагын тытып таштагандыкка жатпайбы. Болочогубуз кандай мурастан кагылды. Замандаштарыбыздын жана келечек муундардын ыйык парзы – арабыздан өткөн таланттуу адамдарабыздын ысмын тубөлүккө сактап калуу. Ушу тапта «Ашар» коомунун мүчөлөрү өзүлөрү куруп жаткан шаарчалардын көчөлөрүн Токтоболот Абдумомунов, Жолдубай Кайыпов, Жолон Мамытов, Тураг Кожомбердиевдин ысымдары менен атоого ниеттенип жүрүштөт.

Жашоодон өткөн таланттардын жай алып жаткан жери калайык-калк барып баш ийип, таазим кыла турган мазар болууга тийиш.

Андайлардын эмгегине, кубатына татыктуу эстелик тургузууга не жетсин. Бирок бул оңой-олтоң иш эмес. Айрым учурларда алардын артында калган бала-бакырасынын, тууган-туушкандарынын баарынын эле колунан келе бербейт (караан-жорроondору жоктор да болбой койбайт). Натыйжада, андайлардын эстелиги тим эле бир нерсе болуп кала берет. Ошондуктан буга да тийиштүү органдардын көз кыры салынса.

*Османалы ИСМАНКУЛОВ,  
согуштун жана эмгектин ардагери.  
«Ленинчил жаш» гезити, 14-август, 1990-ж.*



## АҚЫНДЫН «БӨДӨНӨНҮН УЯСЫНДАЙ» ТАР ҮЙҮНДӨ...

Борбор шаарыбыздын мурда аэропорт жайгашкан жердеги үйлөрдүн бириндеги кичине бөлмөдө олтурабыз. Булар, аяны аябагандай тар болгону менен, ички дүйнөсү эбегейсиз кең бөлмөлөр.

Учурунда бул тар үй кутка, күлкүгө толуп, мейман дасторкону кенен жайылып, нечен кубанычтарга күбө болгон. Ыр булагы дайыма үнүн кубулжутуп турчу.

Ыр булак ээсинин көз жумганына алты жылдан ашып баратат. Бөлмөлөрү тынчтыкта сырдуу зымпыйышат. Үйдүн чырагын өчүрбөйүн деп жалгыз кыз турат. Айланага көз чаптырсаң ириде гипске түшүрүлгөн заңкайган портретке көңүлүң бурулат. Ал элес өлбөс-өчпөс ырларды жараткан ақын Турадыкы.

Анын жанындагы алп мүчөлүү, кыргый көздүү аксакалдын чоң портрети май боёк менен тартылган. Сүрөттөн ал адамдын жумшак мунөзү, боорукерлиги, ақылмандуулугу көрүнүп тургансыйт. Ал, Турадын атасы Кожомберди Төлөгөн уулунун портрети. Сүрөттүн аркасында: «Чокморов, 1969-ж.» – деп жазылып турат.

Жамандык жалгыз жүрбөйт өндөнөт, Турадын көзү өтөөрү менен алты айдан кийин эжеси Құлумкан, андан көп узабай карындашы Эркебүбү каза тапты. Баарын чогултуп аталары жаткан дөндөгү чым-топурак жапты.

Борборубузда ақынды элестетээр эч нерсенин жоктугу өкүнүчтүү: же анын музейи, же аты коюлган көчө жок. Азыркы заманда айтса адам ишенбей турган дагы бир нерсе: улуттук телерадиодо Турадын турпаты же өзүнүн үну жазылган бир үзүм тасма калбаптыр.

Эрксизден ақындын алыстагы эстелиги көз алдыма элестеп, төмөнкү ыр саптары эсиме түштү:



*Жалп эткенде кыбыланы баштанып,  
Жакын-жукун көмүш үчүн жыйылаар.  
Көксөп-көксөп үмүтциңөр үзүлүп,  
Көз жашыңар көлдөп жүрүп тыйылаар.*

*Атыр шамал соккон кезде таңында,  
Ажал сойлоп иниңердин канында.  
Ал кезекте мен жатаармын солж этпей,  
Атакемдин бейитинин жанында.*

*Арасынан бири кемип жаштардын,  
Аябай бир мооку канаар кастардын.  
Ал учурда мен жатаармын көмүлүп,  
Арасында топурактын, таштардын.*

Туарардын айылдагы эстелиги анын поэзиясынын жалынын элестетет. Ортодогу кызыл таштан жасалган «От өчпөгөн коломтодон» жайнап чыккан жоогазындар «оттон өскөн кызыл гүлдей».

Акын аска-зоодой болгон боз граниттен чыгып, тоолор жакты ойлуу тиктеп турат. Ал жанында тириүү тургансып «сelt» эте түшөсүц.

Арабыздан эрте кеткен залкар акынды эскербegen калемгерлер жок чыгаар. Ал кайтыш болоор замат жазылган эскермелер өзүнчө бир жыйнак болуп басылып чыккан. Акыркы жылдарда жазылгандар да өзүнчө жыйнак болчудай. Али жазыла элеги көп көрүнөт. Ар бир эле калем кармаган акын Туарардын, инсан Туарардын улам жаңы жактарын ачууда.

Азыр эми акындын жаңы кереметтүү ырлары колубузга тийбegen соң, анын мурда жазылган ырларын кайра-кайра барактап олтурганыбызда:

«Ыракмат ырларымды окуганыңыз үчүн, ырыстуу дандарын чокуганыңыз үчүн», – деп Туарардын үнү угулгансыйт.

Учурунда акын ырдын кызылын сапырган бул тар бөлмөлөрдөгү кол жазмалардын көптүгү таңгал-



дырат. Айылышындағы үйүнүн бөлмөсүндө канчасы жатат (окуп олтуруп адам аягына чыга албачудай көрүнөт). Алардын көбү жарық көрө элек экенди-ти көрүнүп турат.

Аалы Токомбаев, Темиркул Үметалиев жана алардан кийинки муун ақын, жазуучулар С.Эралиев, Н.Байтемиров, М.Жангазиев, Т.Абдумомунов, С.Жусуев, Б.Сарногоев ж.б. Туардын чыгармачылыгы жөнүндө пикирлерин өз колдору менен жазгандары ақындын архивинде аздектелип сакталып турат.

Ақын ыр дүйнөсү менен эле алпурушпастан элдин жашоо-шартын жакшыртуу маселелеринен да четте турган эмес. Айталы, өзү туулуп өскөн айылынын социалдык маселелери – көчөлөрдү асфальт менен жаптыруу, айылга автоунаа каттатуу, мектеп, мончо салдыруу, суу түтүктөрүн орнатуу ж. б. иштерге ақындын жандуу катышканы жөнүндө документтер бар.

Көрөөр күнү батып бара жатканын сезгенсип, ақын адабият чабытында теренцирәэк из калтырууга, элибиздин улуу инсандары жөнүндө өз ойлоорун айтып калууга шашат. Залкар обончу Жумамұдүн Шералиев жөнүндө «Булактай соолбос, булбулдай жөнөкөй» деген көлөмдүү макаласын жатат. Ал әми өмүрүнүн ақыркы күндөрүндө кыргыз поэзиясынын жылдыздарынын бири – Субайылда Абдықадырованын чыгармачылыгы жөнүндө жазған макаласы газета бетине басылып чыкканын өзү окубай калды...

Бул кайғылуу күн жөнүндө «Кыргыз маданияты» газетасынын ошо кездеги башкы редактору, Эл ақыны Ж. Садыков мындай деп жазған:

*Шум ажал ушунчалык катаал белем,  
Кечээ эле мен сүйлөшкөм Туар менен.  
«Кечке жуук көз жумуптур» – деп укканда.  
«Дир-р» – этип муздай тишиң бүткүл денем.*



*Кечээ эле телефонду мага чалып,  
Ир алды дөн соолуктан кабар алып,  
Андан соң «унутпасаң» деген элең,  
Бир жазган эскерцүңдүй ойго салып.*

*Көңүлдө жок эле да кылдай күмөн:  
«Аныңды жазга сактап кылам үрөн» –  
Деп айтсам сен да күлдүң, мен да күлдүм,  
А минтип көз жумарың кайдан билем?*

Улуу адамдардын көзүнө өзүнүн иштеген иши-нен башка эч нерсе көрүнбөй, жашоонун майда-чүйдөлөрүнө көңүл бөлүшпөйт эмеспи. Құнұмдүк оокатка күйпөлөктөбөгөн, байлык, мансапка ум-тулбаган акын «ыраазыбыз құқымдәйгө» деп коюп, отуз жылча ырдын кенин казган. Ошончо жыл-дарда казып чыгарғандарынын көбү көп сандаган дептерлерде, блокноттордо тизилип турушат, пап-келерге жық толгон.

Иштөөгө эч кандай шарты болбогон акынга: «Кененирәэк там сурасаң болбойбү» – деп кеңеш бергендерге Турап:

*Тар бөлмөдөн  
Таасын көрүнөт  
Кең дүйнө,  
Бир нерсеси кем дүйнө, –*

деп тамашалап көё турган.

Чынында эле ал өзүнүн кенедей бөлмөлөрүнөн сыйкырдуу поэзиянын эбегейсиз кең дүйнөсүн даа-на көрүп, тоодой ырларды жаратып, алардын «Кыл чокуларына» көтерүлүп чыга алган.

Эми ушул касиеттүү «бөдөнөнүн уясындай» тар үйдө Турап Кожомбердиевдин музейи ачылса, анын мурастарын толугураак топтолп, окурмандарга жет-кирүүгө өбөлгө түзүлөөр эле.

*Османаалы ИСМАНКУЛОВ.  
«Кыргыз Туусу» гезити, 20-июнь, 1995-ж.*



## СҮЙМӨНКУЛ, ТУРАР ЖАНА ЖОЛОН

Нукура таланттуу адамдардын өмүрүн тагдыр негедир кыска кылып коёт. Адабият менен искусстwonун Аска-Зоолору болгон Сүймөнкул Чокморов, Турар Кожомбердиев жана Жолон Мамытовдон элибиз эрте айрылды. Алар жөнүндө аздыр-көптүр кабардар болбогондор жергебизде жокко эсе чыгаар.

Кыргыз элинин сүйүктүү бул жылдыздары жөнүндө айтыла турган сөздөр али алдыда деп ойлойм.

Жолон Мамытовдун «Кыргыз өңү Сүймөнкул дун өңүндөй» деген сөздөрүндө чалкыган деңиздей тереңдик жатса, «океанды түгөтөбү чайкашып?» деген Турар Кожомбердиевдин акындык дарамети океандай түпсүз эле.

Сүймөнкулдун сүрөттерүнөн автордун залкар таланты байкалса, ал эми тартылган тасма Улуу актерду көз алдыбызга элестетет.

Алардын мурастары кылымдар бою кыяrbайт да, кыргыз барда унутулбайт.

Бул чакан макалада биз алардын эч жерде али айтыла элек жолдошчулуктары жөнүндө азын-оолак сөз кылмакчыбыз.

Анда ирээти менен.

Туардын университетте окуп жүргөн кези эле. Поэзия чабытында далалат кылып жүргөнүнөн улам ага бир бөлмөбүзду бошотуп бергенбиз. Алагды кылбайлы деп үстүнө басып кирбейбиз, бала-бакырабызы да баш бактырбайбыз. Бирок Турардын жолдош-жоролору тынбай келип турушат.

...Туардын бир тууган эжеси Уулча тамак алып, анын бөлмөсүнө кире калса ал жерде бир жаш жигит олтурган болот: өңү ассын, арык, сакал-мурутту өскөн. Келип-кетип жүрүшкөн жолдоштору менен Турар кәэде биртике «сеп» эте коюп жүргөнүн байкан калган эжеси олтурган жигит ошолордун

бирөө болуу керек деген ой менен атырылып Туарга бир тиет:

– Таң ата электе дагы кайдагы ичкичти таап алгансың?

– Эжеке, бул жигит ичкиликти такыр оозуна албайт, – деп Туар коногун коргой баштады.

– Ошондой! Сага келгендердин баары эле ичпейт. Мунун ичкич экени кебетесинен эле көрунүп турбайбы.

– Жок, эжеке. Бул жигит чын эле таптакыр ичпейт. Бетиндеги түгү болсо – киного тартылам деп сакал-мурутун өстүрүп жүрөт. Сүймөнкул Чокморов деген сүрөтчү ушу, – деп тааныштырды эжесине.

Сүймөнкул Туардын эжесин карап жылмайды да үн каткан жок.

Ал кеткен соң Туар:

– Эжеке, аман болсоң көрөрсүң, келечекте бул жигит көп нерседен үмүттөндүрөт, – деди да шагын бекер сындырдың деп кошумчалады.

– Э, силерди ким билсин. Абийирицер менен болсоңор дейм да – деди эжеси ыңтайсыздана.

Кийин Сүймөнкул Туардын өнөрканасына баш бага калганда Туар аны тамашалап: «Сенин ичкич экениңди эжекем бир көргөндө эле билген» – деп күлүп калчу.

Туар жеткилец акын болуп, комсомол сыйлыгын алганда куттуктап келгендерге жогорудагы окуяны кошул-ташыл кылып айтып берип, алардын боорун катырып жатканда бейиши болгон Сүймөнкул адетинче жылмайып коюп, анын жанында олтурганы азыр да көзүмө көрунүп турат.

Кезектеги жолу келгенинде Сүймөнкул Туардын атасы Кожомберди аксакалга кайрылып:

– Ата, Сизди сүрөткө тартсам кандай болот? – деп сурап калды.

– Мейлиң, уулум. «Өнөрүң болсо, өргө чап» деген кеп бар, – деп жооп кайтарды акындын сөзмөр атасы.



...Портреттин үстүндө ал эки күн убараланган соң, боёкко булганган колдорун чүпөрөк менен сүртүп жатып:

— Азыраак чаласы калды. Кийинчөрээк келип бир аз оңдойм, — деди.

Кийин ал портретке кайрыла алган жок. Анын себеби да болгон чыгаар. Ошентсе да Сүймөнкул абын Туардын алп мүчөлүү, ак пейил атасынын элесин түбөлүккө калтырып кетти. Аркасында: «Чокморов, 1969-ж.» — деп жазылган ошол чоң портрет Туардын мурдагы өнөрканасында таберик катары аздектелип сакталып турат.

«Азыраак чаласы калды» — деп автор өз учурунда айтканы менен азыркы күндө бул сүрөт Сүймөнкулдан калган ири эмгектердин бири болуу керек. Аны эми сүрөт искусствоосун изилдөөчүлөр айтышаар.

Күндөрдүн биринде Туар бир нерседен жолдуу болгонсуп, күлүндөп келди уйгө.

— Эмне болду? — деп сурап калды эжеси Уулча.

— Жөн эле.. — деди да Туар сөзүн сырдуу уланта баягы сүрөтчү Сүймөнкулду билесин го, эжеке.

— Ооба. Эмне болуптур?

— Ошону манасчы Саякбайдыкына отко киргизип келдим, — деп күлдү.

— Дайыны жоктонбочу. Эркек кишини да отко киргизчү беле, — деди Уулча сырдын түйүнүн билгиси келип.

— Тамаша кылып жатам, эжеке. Ошол сүрөтчү жигит Саякбайды сүрөткө тартсам деп эңсеп, бирок анын үйүнө киргенден сүрдөнүп жүргөн. Адептүү кыздай болуп анын ыймандуулугун карабайсыңбы, эжеке. Аナン мен аны: — Жигит киши да сендей ийменчээк болобу, — деп ардантып жатып Сакемдин үйүнө киргизип коюп келдим, — деп жылмайды.

Ошондон кийин Сүймөнкулдун кыл калеминен алп манасчы Саякбай Карадаевдин кылымдарды карытаар сүретү жаралды.

Ошо күнү Саякбайдықында олтурган кинорежиссер Болот Шамшиев Сакемдин киного тартылууга макулдугун алды, буга чейин ал киши макул болбай жүргөн дешет.

Кийин Б.Шамшиевдин «Манасчы» аттуу документалдуу фильмى жаралып, ал дүйнөлүк кинофестивалдарда дүңгүрөп чыкты. Сүймөнкул Туарды кайсы бир фильмге тартылуу үчүн кинопробага чакырганда ал макул болгон эмес.

Жылдар жыла алардын ар кимиси өз чыгармачылыгына баш-оту менен кирип кетишти. Анын үстүнө жашоонун түйшүгү канча. Булар аздык кылгансып, Сүймөнкул айлап-жылдалап кеселдин сарсанаасын тартты.

Туар болсо атасынан айрылып, өзүнөн кийинки тогуз бир тууганынын боорун көтөрүү үчүн канатын каккылады. Кээде ырларына чар-чур аралаштырып жиберип: «Минтпесем тигилерди кантип бағам» – деп күлүп койчу.

Бир туугандарын «балдарым» деп баарын жогорку окуу жайларына окутуп, оокаты, кийим-кечелерине кайрылаарында: – Чыркырап турган уяга, чымчыктар келип сайылат, – деп коёр эле.

«Тұтұну бөлөктүн түйшүгү бөлөк» дегендей Туар өзүнчө тұтұн булатып чыгара баштаган соң анын жолдош-жоролорунун да аягы суюла баштады.

Туар менен Жолондун жолдошчулугун мен кийинчөрәэк баамдал калдым.

Жолон Туардан бир жаш улуу эле.

Туардан бир жыл мурда көз жумду.

Жолон каза болгон күнкү Туардын кебетеси ушу күнгө чейин көз алдымда турат: анын ажарлуу күзү кара-көк болуп кетиптири. Маркүмдүн үйүнө жакындаганда көзүнөн жашы чууруп, эки жагын карабай, айланадагылар менен алик алышпастан ақындын сөөгү жаткан тарапка өтүп кетти...



Мен Тураг менен ондогон жылдар карым-каташ болуп жүрүп, анын мынчалык катуу кайгырганын биринчи жолу көрүшүм эле...

Жолондун Турага жазган бир каты көзүмө чалдыгып, анын мазмуну ичимди жылыйты.

Каттан бул эки акындын үзүрлүү адабий байланышы, бири-бирине терең ишпенгени баамдалып, алардын ортосунда болгон жылуу мамилелеринин илеби келип турат.

### ТУРАР!

*«Убакыт» деп ат коюп, бардык жагын ырас-  
тап өзүңө жөнөтүп олтурам. Убактың болсо бир  
сыйра карап чыгып, мага өз ойлоруңду жазып жи-  
берсең жаман болбос эле. Кемчиликтери, кайра  
иштеле турган жерлери болсо, сенин оюңча, ачык  
эле жаз. Андан жыйнак жакширыгандан бөлөк зиян  
таппайт. Сен менен көптөн бери пикир алыша  
албай жүрөм, же убакыт тар, же жагдай жок бо-  
луп. Сүйлөшсөк, талкуулашчу, айтышчу маселе-  
лер арбын эле. Кыргыз адабиятынын келечек та-  
дыры менен өз тағдырыбызды байланыштырууга  
кылган далалатта кыйла татаалдыктар болгу-  
дай. Кокус, Москвага барып калчу болсон, сөзсүз,  
жолук. Менин адресим: Москва, И-254 ул. Добро-  
любова, 9-11. Комната 247. Институттуку: Твер-  
ский бульвар, 25. Литинститут. Высшие лите-  
ратурные курсы.*

Китебиңди окуп чыктым. Акыркы жылдарда-  
гы мыкты китептердин бири болуптур. Поэмаң  
алгачкы окугандай таасир берер бекен, же убакыт-  
тын өтүшү менен күчсүз көрүнүп калаар бекен  
деп окудум, жакши буюм эскирбейт окишойт. Сага  
каалаганым ийгилик гана, башкаларга да ошону  
каалайм, өзүмө да. Ким мыкты чыгарма жараты-  
алса, ал улутубузга пайда. Жаман жазса өзүнө  
кыйын. Акыр аягында, мезгилдер өткөндө ушу



принциптин натыйжалары гана кашкайып калгыдай. Бүгүн, 13-марта Москвага кетип жатам. Саламатта бол.

### Жолон.

Тилекке каршы, кат кайсы жылы жазылганы көрсөтүлбөгөндүктөн сөз Туардын кайсы китеби жөнүндө болуп жатканы бүдөмүк болуп калган.

Ошондой болсо да терендетип изилдене турган жагдайлар жазылган бул кат адабиятты изилдөө чүлөр үчүн баалуу табылга болууга тийиши.

Жолон менен Туардын ортолорунан бир жыл өтүп-өтпөй удаалаш учуп кеткенине кабыргасы кайышкан абын Анатай Өмүрканов мындай деп өкүнгөн:

Өмүрдөн, бу жашоодон жадагансып,  
Өтүштү Жолон, Туар катар учуп.  
Ата Журт ыры аңгырай түшкөнсүдү  
Кеткендей бир кезекте Жоомарт, Жусуп.

Оо, Туке! Жанып келбес кыргыз элге,  
Талантың келбетиндей кең зор эле.  
Сен эмне мезгилиңден эрте кеттиң  
«Жолон дос жалгыз коркот!» – дедиңби же.

Алардан көп узабай Сүймөнкул шейит болду. Таланттуу адамдар топ жылдыздай болуп чогуу чыгып, чогуу өчөт окшобойбу.

Элибизди бир сүйүнтүп, бир күйүнтүп өтүшкөн өлбөс, өчпөс мурастарды калтырышкан улуу инсандарыбыз Сүймөнкул, Туар, Жолонго дагы бир жолу таазим кылалы.

*Османалы ИСМАНКУЛОВ.  
«Кыргыз Түусү», 18-июнь, 1996-ж.*



## ИЧЭЭР СУУСУ ТҮГӨНӨӨРДӨ...

Ар жылы жыл тогошоорунда радио менен телевидениеден күнүгө нечен ирет кайталанып:

«Үндү бийик созолу,  
Күлкү менен шат менен,  
Жаңы жылды тосолу.  
Жаштар дагы карылар,  
Кубангыла баарыңар.  
Жаңы жылдын айрыкча  
Айтып бүткүс шаңы бар» –

деген ыр айланабызды шаңга бөлөп, ар адамга майрамдык маанай тартуулап, кубанычтын кучагына алат. Буга окшогон нечендеген кереметтүү ырлардын автору улуу акын Тураг Кожомбердиевдин ичээр суусу түгөнгөнүнө тогуз жылдын жүзү болду. Ошондон бери карай газета, журналдарга Тураг жөнүндө көп сандаган эскерүүлөр жарыяланып, бир топ обондор чыгарылганы ойчул акын элибиздин оюнан эч качан кетпей турганын ырастайт. Негизгиси – ал жөнүндө жазыла тургандар али алдыда экени талашсыз, Тураг Кожомбердиевдин классикага айланган чыгармалары ошого таатыктуу.

Адамдын нагыз кадыр-баркы анын көзу өткөн-дөн кийин даана баамдалат эмеспи. Ошондон улам Тураг Кожомбердиевдин бийик адамгерчилиги, чексиз боорукерлиги, элибиздин намысын ыйык тутканы, ыймандуулугу, омоктуу ойлору, салмактуу сөздөрүнө окшогон ж.б. инсандык улуу сапаттары улам барган сайын оозго көбүрөөк алынууда.

Жөнөкөй адамдардай эле акын Тураг Кожомбердиев да кыска өмүрүнүн акырына чейин зор умут менен жашап жүрүп өттү.

Буга байланыштуу акындын көрөөр күнү түгөнөрүнө аз калган мезгилге көз чаптырсак:



...Күндөрдүн бириnde Туар жеси Уулчаныкына телефон чалып (ал жеси менен күнүгө бир нече жолу телефон аркылуу байланышпаса бир нерсеси жетишпегенсип турараар эле):

– Эжеке! – деди үнүн бийигирээк чыгарып, ке-чээ мен жанакы жазуучулар үчүн салына турган үйдүн ордун көрүп келдим, котлованын казып коюптур. Буйруса, жакында кененирээк үйлүү боло турганбыз. Жаңы үйгө киргенде коё турган эмеректерди алыш койгонубузду билесиз. Анан дагы негизгиси, – деди ал кубанычын уланта, силердин үйүңөргө жакын экен.

Жөө эле басып барса болчудай (ошол бойдан тургузулбай калган үйдүн уу-чуусу алигиче басыла элек)

– Ой, анан балпая басып биздики жакка келе кетпейсиңби. Ырахаттанып олтуруп чай ичет элек, – деди жеси. Үйүбүздүн ремонтту бүттү эле. Ашканабызды кеңейткенбиз. Аны көрө кетет элең.

– Бардым, эжеке. Бирок үйүңөрдө жок экенсизер, кызыбыз үйдө жалгыз калды эле, ошондон көңүлүм чыдабай кетип калдым, – деди Туар (бул акындын жесинин үйүнө акыркы жолу барышы болчу). Туар үйүнө чакырып калды (бейиши болгурдун ирегесинен дайыма май агып турчу эмес беле). Ар түрдүү даамдардан титиреген столдо маектешип олтурабыз. Туар басмаканадан жаңы басылып чыккан, али боёгуунун жыты искелип турган китебин алыш чыгып:

– Мына муну карасаңар, «Терек жана алча» деген (Салижан Жигитовго арналган) ыр китептин эки жерине басылып кетиптири, – деп көрсөтүп күлдү.

Китебин колума алсам мукабасында «Кыл чокулар» деп жазылыптыр.

Негедир китебинин аты мага жаккан жок: Туар алъянинист сыйкташып (чынында эле ал поэзия-



нын эң мыкты альпинисти эмес беле), эң бийик чокуга чыкса эле ал жерден «күр» деп кулап кетчүдөй сезилди.

Бир аз ойлоно калдым да, анын мурунку китеpterинин айрымдарынын аттарын эсиме түшүрдүм: «От өчпөгөн коломто», «Таңкы симфония», «Кызыл алма»... Кандай сүйкүмдүү аттар.

Аナン Туарга собол таштадым:

– Эмне учүн мындай деп атадың?

– Менин әлге берээрим али алдыда, жездө, – деп жооп кайтарды Туар. Аナン сөзүн уланта: – Ыр өнөрүнүн туу чокусуна эми гана жеттим деп ойлойм. Ошону учүн «Кыл чокулар» деп атадым, – деди.

Андан ары сөздөн сөз чыга мындай деди:

– Менин чыгармаларым азырынча жетиштүү баасын ала элек. Ушу тапта мен бир пьеса жазайын деп материал топтолп жүрөм, бардыгы даяр. Ошону жазып бүткөндө менин чыгармачылык дараметимди татыктуу баамдашат. Эгерде аны бутурө албай кетсем, анда мени бу дүйнөдөн арманда өттү дей бергиле, – деди.

–Дайыны жоктонбочу. Ал эмне дегениң, – деп секирип кетти әжеси Уулча.

– Небаада деп жатам да, – деп күлүп койду Туар. Аナン ал сөзүнүн аягын жылмалай, болочок пьеса аябагандай күчтүү чыгарма болууга тийиш, ага төрт гана киши катышат, – деди. Аナン ошону бүткөндө бир нускасы менен мына бул китеptи Чыңгыз Төрөкуловичке берейин деп жүрөм, – деп автограф жазылган китеptи сунду.

Эртеси ал Москвадагы әжеси Кулумканды көрүп келгени кетти. Кетип баратып мага: – «Кыргызстан маданияты» газетасына бир макала берип кеттим. Ошол макала чыккан газетадан бир нечесин сатып алып койсоңуз, – деп табыштады.



1989-жылдагы ызгаардуу кыштын күндөрүнүн бириnde эжеси Уулчага телефон чалып: – Эже, – деди ал, – быйыл кыш-курөө да кыйын болуп турат. Жаңы жылдын алдында кудайдан силердин бала-чакаңар менен, деги эле баарыбыздын аман болуубузду тиледим, – деди (көрсө, бул залкар ақындын ақыркы үнү экен). Эч нерседен капарсыз эжеси Турага да үй-бүлөсү менен аман болушун каалап, аруу тилектерин айтты.

Адетинче ич кийимчен, жеңин түрүп алып иштөчү ақын 1989-жылдын 30-январь күнү да үйүндө иштеп олтурду.

Бир аздан соң жүрөгүнүн катуу мыкчый ооруганына чыдабай олтургучтан кулап түштү. Бир паста чачтарынын көбү күпкүү болуп агарып кетиптири. Учурунда «ажал корккон азамат» «аласасы келгенде, ажалдан буйтап калалбады» (Ы.Борончиев). Столдун үстүндө жайылган кагаздары, калем сабы жетимсиреп калды.

Кийинки күнү ақын Тураг Кожомбердиевди эскерген жоктоолор газеталардын бардыгына жабалактап чыкты.

Ақындын макаласы анын көзү өткөндөн кийин чыкты. Макала «Булактын башталышы» деп аталган. Анда республиканын маданиятына эмгек сицирген ишмер, ақын Субайылда Абдыкадырованын өмүр жолу, анын чыгармачылыгы жөнүндө кызыктую маалыматтар камтылган.

Ал макала ақын Тураг Кожомбердиевдин адабиятта калтырган ақыркы изи экенин анда ким билиптири...

*Османалы ИСМАНКУЛОВ.  
«Чүй баяны», 30-январь-5-февраль, 1998-ж.*



## АҚЫН ЖАНА КОЛОМТО

*Сен сурасаң үзүп алып очоктон  
Күйгөн отту сунаар элем букеттей.*

Тураг.

Унутулуп бараткан «Коломто» дегенди сөз өнөрүнө ақын Тураг Кожомбердиев кайтарып бергенни жөнүндө кайсы бир жылы «Кыргыз Туусу» гезитине жазган элем («Кыргыз Туусу» гезити, 25–28-май, 2001-жыл).

Азыр аны бир аз чечмелеп берүүнүн онтуу келип тургансыйт.

Жаратылыштын адам баласына жашоо берген кереметтеринин бирөө бул – от.

Ойчул ақын Тураг Кожомбердиев от жөнүндө тендеши жок чыгармаларды жаратып: «Апам болчу анын дагы энеси» – деп отту өзүнүн боордошуна төңейт.

*Куурай терип, тезек терип жакканы  
Камынчубуз казанга наң жапканы.  
Эмнегедир от биздики дечүмүн,  
Апамдардын өздөрү ойлоп тапканы.*

*Эстен кептейт откөндердүн элеси  
Малчылардын күнгө күйгөн денеси.  
А мен отту бир туугандай сезчүмүн,  
Апам болчу анын дагы энеси.*

(«Энем жана от»)

Балага жашоо берген энени от менен ажырагыс кылышын гана көрсөтпөстөн анын жандуйнөбүзгө да жакын экенин сүрөттөгөнү кызыктуу:

*Очокто топтолтура мелт-калт жалын  
Козгойбуз келечектен, откөн кездөн  
Карылар шорголотот нават сөздөн.*

(«Түн. Оттор»)



*Эч качан эстен кетпейт  
Ошол кездер.  
Жамғырдай  
Түгөнбөстөн чууруйт сөздөр.  
Ойноктоп  
Кызыл жалын жүздөрүндө,  
Очокто  
Отту тиктейт канча көздөр.*

(«Коломтонун табында»)

Дагы бир ырында:

*Учсуз, түпсүз созулмакчы  
Аналар жаккан оттун уландысы –*

деп оттун түбөлүктүүлүгүн даңазалайт.

Отту коомдук турмушка айкалыштырып, опол тоодой салмақтуу саптарды калтырган:

*Отто өзүмчүлдүк калат унумт  
Отто жок жекеленцү, урук, улумт.*

Азыркы кездеги атка минерлер, журт башчылары Тураг жазган «оттой» болсо коомуубуз кандай гана таза болоор эле! Атаганат!

***Османалы ИСМАНКУЛОВ.***

## АҚЫЛМАН АҚЫН ТУРАР БҮГҮНКҮНУ КӨРГӨНДӨЙ...

Болочоктоту болжоп билген олуялар элибизде эзелтен бери болуп келген.

Ал эми кечээ эле аска-зоо шекилденип қылымдар бою турчудай сезилген Совет бийлигинин кулаарын көзү ачыктыгы, ақылман ой жүгүртүүсү менен тээ жетимишинчи жылдары эле баамдаган ақын Тураг Кожомбердиевди биздин замандагы олуялардын ақыркысы десек жаңылбаспый. Ал ошо кезде эле элибиздин бүгүнкү жашоо турмушун көрүп тургандай майда-чүйдөсүнө чейин жазып калтырганы таң калыштуу.

Алгач анын ата-бабалардын өткөндөгү турмушун, ошолор жердеген кутмандуу жерибизди сүрөттөгөнүнө көңүл бурсак:

*Ушул жерде арстандар жойлогон  
Кулач жеткис ажыдаарлар сойлогон.  
Чокмор алып, жоону сайган бабалар  
Төбөсүнө ырым көкүл койбогон.*

*Элдер өткөн билбей самын, таракты,  
Оозуна албай вино менен шарапты.  
Бир кармабай сыя менен дептерди  
Толтурушкан тарыхта көп баракты.*

Кандай жан буга таңгалбай, сыймыктанбай көё алат?

Элибиз эзелтен бери эркиндикти эңсеп келген-диги жөнүндө:

*Такташ керек аныкты,  
Барактасак тарыхты.  
Бардык кезде кыргыздар,  
Изден келген жарыкты –*

деген саптарды ташка тамга баскандай жазып калтырган.



Совет бийлигинин кулаарына аз калганын акыллы менен туйган акын Турап:

*Ал айыкпаган ооруллуу  
Аны эч бир укол,  
Эч бир дары сактабайт –*

деп кесе айткан.

Ошол бийликтин толгон-токой кемчиликтери анын түбүнө жетээрин даана билген олуя акын ал мезгилди көз каандысыздык доору алмаштыраары жөнүндө:

*Демиктирем  
Кара шамал өзгөчө  
Демек, демек,  
Эркиндик доор жакындайт, –*

деп көтөрүңкү маанай менен жазган.

Көз каандысыздык мезгилде сөз эркиндиги элдин колуна тиерин көрүп тургандай:

*Адамдардын оозунан  
Алып салды кулпуну – дейт.*

Ал мезгилде эл биримдигин баарынан өйдө коюу керек экендигин эскесалган. Жаңыча жашай баштаганда ата-бабаларыбыздын осуят, элибиздин нактакаада-салты жөлөк болоорун акын төмөнкү саптарында баса көрсөткөн:

*Максаттан  
Кантин күчтүү аянамын,  
Майышып  
Алдан тайып баратканда  
Манастын  
Алл даалысын таянамын.  
Кыйналып,  
Кетип бара жатканымда  
Кыргыздын намысына сыйынамын.*



Ал кезде мындай ойлорду ачык айттуу кооптуу экенин билген эр жүрөк акын Туар:

*Булбул сайрайт  
Мылтыктын  
Тик карап оозуна – деп жазып койгон.*

Андан ары акын бүгүнкү күндөгү жашообуздун майда-чүйдөлөрүнө чейин жазып калтырганы кызыктуу:

Жашоонун мурда белгисиз болгон шарттарына кабылганда айрым адамдар бала-чакасын багаардын айласын таппай кайсалап калаарын көрүп тургандай:

*Азаматтар жүдөдүц  
Бага албай үй бүлөнү – деген...*

Ал кезде үй-бүлөнү багуунун оор түйшүгү аялдардын мойнуnda болуп калаары жөнүндө:

*Таңдан баштап киришет  
Тордойт, жамайт, тигишет.  
Тамтыгы жок көйнөктүц  
Таңгалдыра бүрцишөт.  
Тебетейдин, калпактын,  
Чапандардын, байпактын  
Жыртыктарын жамашат.  
Жамайт үйдүн эшигин  
Туурдуктардын тешигин.  
Жамай албайт бир гана  
Кекиртектин тешигин – деген.*

Баскан-турган жердин баары, көчөлөрдүн бойлору бак-дарактын түбү баары жайма базарга айланып, эл соода-сатык менен жан сактап калаарын көрө билип:



*Келин уулун тимелегой,  
Соода кыл – дейт  
Үч жаштагы баласын, – деп жазган.*

Ал кезде ууру-кескилердин да көбөйүп кетээрин даана көрө билген. Андай кезде адамдар тапкан ташыгынын кара кулпуга кайтартаарын да унутта калтыrbай:

*Кулпусуз эшик барбы? Чанда-чанда  
Жаңылбайм сыртта жүргөн ар адамдын  
Шаңғырап ачкычтары такай жанда –*

экенин көрүп турат.

Бара-бара турмуш оңолуп, пейил кеңейип, ыйман кайрылып, кара кулпуга «сыйынбай» калаа-рыбыз жөнүндө калтырган кызыктуу саптары бул:

*Замандаш, ошол күндүң биз көрбөсөк,  
Ишенем жолугаарын балабызга.  
Унутабыз кулпулардын бардык түрүн  
Ачкычтар тешпей калат чөнтөк түбүн.  
Ал күндөр акырындан сөзсүз келет,  
Бирок да боло койбойт эртең, бүгүн.*

Эгемендүүлүктүн маалында жарандар жаңы турмуштун шартына ыңтайлаша баштаары жөнүндө:

*Улаксыздар  
койлуу боло баштады.  
Уятсыздар  
ойлуу боло баштады – деген.*

Бара-бара жашоо оцолооруна ишене:

*Чынчылдыктын доорунда  
Чыгат турмуш көркүнө –*

деген оюн баса айткан.

Бир жолу жогорудагы ырлары жөнүндө сөз кылганымда:



– Жезде, мунун баары сөзсүз болот, буйруса көрөөрсүз, – деп күлүп койду ойчул, акылман акын Тураг.

*Осмоналы ИСМАНКУЛОВ.*

## АКЫН ТУРАР МЕНЕН АЙТЫШКАМ

Өткөндөгү кандуу согушта тилимден (!) жарат алганыма карабай айтылуу акын Тураг менен айтыша кеткеним (ыр менен) эсимде.

Алгач ошол тилимден алган жаратым жөнүндө бир аз айта кетсем.

...Душман окту жамғырдай жаадырып жатат. Жаныбызга келип түшүп жарылган оор снаряд, миналар жерди солкулдатат. Алардын сансыз жаракалары (осколкалары) түш-тарапка октон да тез учуп, айланадагы жандуу нерселерди тыйпыл кылышп жатат. Ошондой осколкалардын бирөө келип менин кулагымдын түбүнэ тийип, кан жайыла берди. Жаагымдан бутумдун башына чейин шорголоп турат. Эки солдат эки жагымдан сүйөп, таяп, жакын жердеги санитардык бөлүккө жеткириши.

Врачтар укол жасап, дарылап, жаагымды таңып: «Осколканын кирген жери бар, чыккан жери көрүнбөйт. Ал оозундун ичинен чыгып, кан менен кошо түкүрүп таштаган окшойсуң», – деп божомaldoшту.

Бирок тилимдин ортосуна бир нерсе туруп калгансыйт. Сүйлөй албайм. Суюк оокаттан башканы иче албайм. Ошентип бир жумача өткөндөн кийин фронттун алдыңкы катарына кайра жөнөдүм.

Арадан жети жыл өткөндөн кийин күндөрдүн бириnde тилим шишип кетип оозума батпай баратат. Дем алуум да кыйындай баштады. Оорукана-га барсам рентгенге көрүшүп: «Тилиндин ортосунда бир нерсе турат. Операция жасап, алыш таштайбыз» – дешти. Макул болбоско айла жок бол-

чу. Операцияны хирургдар Майлышев, Мухаммедзиеvдер жасап, тилимдин ортосунан снаряддын сыйныгын алыш чыгышты. Чоңдугу жүгөрүнүн данынан чоңураак экен, кырларын дат баса баштаптыр. Ошондон улам тилим кабылдап бараткан экен. Ошол жараттын тагы ушу кезге чейин даана көрүнүп турат. Бул, балким, дүнүйөдөгү жападан жалгыз окуя чыгаар! Ал жөнүндө жоокер абын Темиркул Үметалиев 1975-ж. май айында «Советская Киргизия» газетасына жазган «Сколько же их... оскольков» деген макаласында баяндаган. Жаратым айыккандан кийин бир аз тыңыраак сүйлөп калдым.

Тураг менен ата-бала катары тамашалуу кептерди сүйлөшө берчүбүз. Бирок аны менен айтышам деп эч качан ойлогон эмесмин.

Ал мындай болду.

Элди туурап бир жылы биз дагы дачабызга бир аз картошка эктик. Бирок аны кыргызча бактык. Кыргызча дегеним – маалында отоп, тубүн жумшартып, үйүп, сугаргандын ордуна бараарыбыз менен казан асып, эт салып, самоор коюп, шаркыраган суунун үстүнө кооздоп салынган чарпаяда чардап олтуруп кайра келебиз. Ошентип жаз, жай өтүп, күз келди. Бир күнү мен Турага: баягы картөшкөнү казып ала турган маал болду. Барып казып, түшүмүн эки үйүбүз бөлүп алалы, – дедим.

Бараарыбыз менен адебибизче эт салып, самоор койдук, чай ичилди. Эми эт бышканча картөшкөнү каза берели, – деп, огородду көздөй бастык.

Жери таштак болчу. Анын үстүнө багылбаган картөшкөнүн ар бир түбүнөн эки-учтөн майда картөшкө чыгып жатса кичинекей уулубуз Алмазбек казылган жердин топурагын колу менен ары-бери эле шилеп жатат. Аны көрүп апасы: Алмаз, ал жерди азыр эле казбадык беле. Эмне үчүн анын топурагын кайра чолуп жатасың? – десе ал: «Апа, тигип жатканда ар бир чөнөккө төрттөн картөшкө



салганыбызды мен өз көзүм менен көргөм. Эми бул жерден үч эле картөшкө чыкты. Мен ошол төртүнчүсүн издең жатам» – деп күлдүрдү.

Ошентип бар болгону бир баштыктай түшүм алдык. Уялганымдан Туарга: – Эми муны силер алгыла – дедим. Анда ал мындай болгон бир тамашалуу окуяны айтты: Бир кемпир кечинде чакасын көтөрүп алыш коңшунакуна барып: – Уюңдун сүтүн мына бу чакага саап бер – дептир. Үйдүн кожойке-си таңгала: «Эмне учүн?» – десе, «сенин уюң күндүз менин короомдогу чөпту жеген» – дептир алиги кемпир. «Анысы кандай уругун силер чыгардыңдар эле эми бул «мол» түшүмү өзүңөргө эле буйру-сун», – деп күлдү да, андан ары минтип жамактап кирди (Туардын төкмөлүк жайы да бар эле):

*Картөшкө бар деп калп айтып,  
Тердириңиз далай ташты.  
Казайын дагы кайсы жерди  
Терге малып акын башты.*

Жайында Алмазбек экөө дачада куушуп, суу мылтык ойноп жүргөндерү эсиме түшө калып мындай деп тамашалап, жооп кайтарып койдум:

*Эккенибиз чын беле?  
Эми түшүмүнө күлбөгүн.  
Эсимдө турат али да,  
Сугараар маалы болгондо  
Сугаргандын ордуна  
Суу мылтык ойноп жүргөнүң –*

деп койсом баары күлүп калышты. Ошентип күтүлбөгөн эле жерден Туар экөөбүздүн ортобузда айтыш (ыр менен) башталып кетти.

Туар болсо:

*Эжекем, жездем болбосо,  
Казбайт элем картөшкөнү  
Болсо да ал мүрөктөй*



*Берсе да мага бирөө  
Алтынды күрөктөй –  
деген салмактуу сөздөрдү жаадырып жатат.*

Мен да эптеп бирдеме деп жооп кайтарып, тигилерди күлдүрүп жатам. Аңгыча согушта тилимден жараат алганым эсиме түшө калып:

*Кан майданды жүргөндө  
Тилиме ок жаңылып,  
Кармашканга катуураак  
Калагөр эми  
Кабелтең сөздөр табылып, –*

деп койсом ого бетер каткырып калышты. Құлғендөрү жакшы го, бирок көрөңгөм кургур түгөнүп баратат.

Аңгыча: «Эт бышты, келгиле» – деп калышты. «Балта көтөргөнчө дөңгөч эс алыш» дегендей эт туурап кирдим. «Оокаттан кийин айтышты уланталы, жезде» – деп калды Туар. «Мейли» дедим сузураак гана. Эт желип бүткөндөн кийин Туар: «Аттын» оозун сол жакка бурсак шаарга азыр эле кирип барабыз. Андан көрөкчө оң жакка буруп: «Кой-Таш», «Чоң-Таш», «Воронцовкаларды» аралап узак жол менен жеткенче айтышып баралы» – деди.

Узак жол мен үчүн тузак жол болоорун билип турсам да макул болдум. Айтышып баратабыз. Андан бери арадан арбын жылдар өтүп кеткендиктен алар эстен чыгып кетиптири. Эсимде таасын калгана бул – бара-бара мен сөз таба албай такалып калдым. «Болуңуз жезде, жооп кайтарыңыз» – деп Туар ыкылдатып жатат. Мен болсом оозума талкан куюп алгансып сөз таба албай: «Мен жеңилдим» – дедим. «Чоң акын бир жеңилгенден кийин айтышпайт» – деп кошумчалап койдум. «Анда сен чоң акын турбайсыңбы, – деп күлдү Туардын эже-си Уулча. Ошондой десендер да болот десем ого бетер күлүп калышты. Ошентип ошо күнү құлкүгө аябай марыдык.



Кийин Тураг оңтуу келе калган сайын: «Келингиз, жезде, айтышалы» – деп калчу. «Чоң акын бир жеңилгендөн кийин айтышпайт» десем күлүп калаар эле, бейиши болгур.

Улуу адамдардын жашоосу башкалар үчүн кызыктуу болот эмеспи.

Ошондун улам улуу акын Туардын мурда белгисиз болгон бул асқиясын ортого салып олтурам.

*Османалы ИСМАНКУЛОВ.*

### ОШОЛ БАЛА МЕНМИН, ОШО ПОЛКОВНИК ДА МЕНМИН

Согуш жылдарында «Темная ночь» («Караңгы түн») деген ыр чыккан. Фронтто кәэде ошону созолонтуп калаар элек. Анда мындай сөздөр бар эле:

Алыстасың, сага жете албайм,  
Ажалга чейин төрт гана кадам...

*(Менин которгонум)*

Анысы кандай кызыл кыргында жүргөн адам тириүү калат экенмин деп ойлобойт. Мен да ошентип ойлоочумун. Жамгырдай жааган октон калбырдай болуп тешилген шинелдеримди эки жолу алмаштырдым. Уч жолу жарадар болдум. Бирок алтысаным аман кайттым. Мындай бакыт сейрек кездешет. Ошол бактым өмүрлүк жарым Уулчага учураганда уланды.

Согуштан келсем ата-энем уч баласы менен өлбөстүн күнүн көрүп жатышыптыр. Эл ач-жылаач. «Кол кармашып оокат кылалы» деген сунушума табыятынан акылдуу жааралган Уулча мойнун толгогон жок. Жепирейген жер тамыбызга алып бардым. Нике кыюу учун молдону чакыртышты. (Ал менин бир тууган таякем Ороз болчу. Мен курактуу жалгыз уулу Жуматай согуштан алган жаратынан кайтыш болуп калган).

Нике кьюу маалында молдо: «Кожомберди кызы Уулчаны туттуңбу? – деп мен жакты карады.

– Туттум, туттум – деп дароо жооп бердим.

– Ысманкул уулу Осмоналыны туттуңбу? – деп Уулчадан сураганда ал бир азга буйдала түштү. (Шарт жооп бергенден иймендиби?..)

Күбө болуп жаткан менин курбум Курманов Рыспек: «Унчукпаганы туттум дегени. Шариятта ошондой деп айтылат» – деп күпшундап койду, жылмая мен жакты карап, шариятты мыкты билген киши шекилденип.

Үйлөнгөнүбүздөн кийин бир жылча Кара-Балтада жашап, иштеп калдык.

Күндөрдүн бириnde биздикине төрт-беш жаш курактагы арық, сары бала келди. Анын элпектиги, ишенчээктиги, ийменчээктиги мага жагып калды. Ал Уулчанын иниси Турар экен.

Биздин үйдө олтурган агам сурал калды андан:

– Турар окуп жүрөсүнбү, же окууга бара элексин-би? – деп.

– Окуйм – деди ал шар эле.

– Неченчи класста?

– Бешинчи.

– Оо, азамат болуп калган турбайсыңбы, – деди ал билмексен болуп.

Анан Турар эжесине чуркап барып: Эжеке, тиги киши «окуйсуңбу?» деп сураганынан: «Окуйм» – деп койдум. «Неченчи класста?» дегенинен «бешинчиде» дедим. Сенден сураса, сен деле ошентип кой – деп шыбырады тиги киши тарапты улам карап кюоп.

Кийин Турар биздикине көп келчү болду. (Азыр Кара-Балта шаарынын негизги көчөсү Турар Кожомбердиев көчөсү деп аталат.)

Мен борборго кызматка котурулуп, Бишкекке көчүп кеттик. Кийинчөрөөк аны колубузга алыш алдык. Ошондон тарта үйлөнгөнгө чейин биздин үй-булөдө өсүп, чоңойду. Өз балдарыбызга кандай



мамиле кылсак, ага да дал эле ошондой мамиле кылчубуз.

Каалаганын сатып берээр элек. «Музыкант болгум келет, кыяк сатып бергиле» – деди. Сатып бердик. Аны көргөн балдызым Эркин (ал да биздин үйдө жүрчү). мандолино сатып бергиле деп жүрчү. Эжеси: «Акча жок. Ачкадан өлүп калабыз» – деп көёт экен.

Бир күнү ал: – Эжеке, дайыма эле акча жок. Ачкадан өлүп калабыз дей бересинц. Бир жолу да өлө элекпиз го – дегенинен анын айтканын да сатып бердик.

Кайсы бир майрамда демонстрацияга ак көйнөк, кара шым, ак туфли кийип келгиле деп айтышты мугалимдер – деп келди Туар. Алар азыркыдай дароо табыла койсочу, издебеген жерим калбай, араңдан зорго таап келгенимде Туардын сүйүнгөнү эсимде.

Булар эми көзгө көрүнөөр-көрүнбөс, майда-чүйдө нерсе болгону менен ал кезде өзүбүз жаңы тирдик, жаш аялмет, жарыбаган жалыйна менен эптеп оокат кылышп жүргөн кезде биз үчүн бир топ эле оор жүк болчу. Анын үстүнө жокчулукта ата-энебиз, толгон-токой бир туугандарыбыздын баары бизди тытмалашат. Ошондо кантис түтүп жүргөнү-бүзгө азыр таң калабыз. Ошо кезде биздин үйдө жүргөн балдыздарымды, Туарды бөлөк бирөөнүн балдары экен деп такыр ойлоочу әмесмин. Өз балдарымдай көрчүмүн.

Алар да мени атасындай көрушчү.

Жаратылышынан ыймандуу жараган Туар ма-га эч качан өйдө караган әмес. Эжеси Уулча экөө-бүзду ыйык көрүп: «Силерден артыгыраак сыйлай турган адамым жок» – деп келчү.

Ал адамдын өзүнө төккөн мээримин өтө жогору баалай билген. Алгачкы ийгилигин да бизге арна-ган «Көлчүктөгү ай» деген китеби басмадан чыгаа-

ры менен бизге алыш келип берди. Мага арнаган данаасында:

*«Жездем Османалыга! Мага кылган аталаык эмгегиңиздин бир үзүмүн кайтарып берем». Автор. 20-январь, 62-жыл деген белгиси турат.*

Эжесине арнап берген китебиндеги кол жазма-сында: «Экинчи энем Уулчага», – деп жазылган.

Ошол эки китеп биздин үйдө жарым кылымга жакын убакыттан бери аздектелип сакталып турат.

Турадын айтканын эки кылыш, илебин кайтарчу эмеспиз. Бир жакка барып келүү учун машина (автомобиль) сурай койчу. Ал кезде автомобиль азыркыдай аккан суудай болуп арбын эмес. Чанда бир кызмат адамдарында гана боло турган. Менде да бар эле. Ошону сурай калчу. Ал өсүмдүк машина болбогон соң, мамлекеттин менчигин дайыма эле тууган-туушкандарыңа берип коё албайсың (аны текшерип туруучулар да бар).

Машинаны сураардын алдында Туар жөнүндө мени эпке келтиришчү экен. «Жездемдин чалпоолугу бар. Мен болсом таарынчаакмын. Анан ал чарт-чурт деп кетсе мага катуу тиет. Ошондуктан сен күн мурун чоо-жайын айтып, аны жоопшу-туп кой» – дечү экен Туар.

Ошентип алар мени күн мурунтан «жибитип» кюшкандан кийин «жок» деп айта албай калыш жүргөнүмдү кийин билдим. Бир жолу ал редакциялардын бирөөнөн кандайдыр бир материал алмак экен (ал кезде анын буту ооруп жүргөн.) Редактор-го телефон чалышп: «Бир бала барат, ошондон берип жибер» – дептир.

Аны менен телефон аркалдуу сүйлөшкөнчө жибере турган иниси «житип» кетет. Айласы кетип менден суранды. (Анда мен элүүлөрдөн ашып калгам. Аскердик чиним полковник болчу.) Бизге жакын жерде болгондуктан макул болуп барсам редактор – белгилүү акын Акбар Рыскулов экен. Ал:

бир бала барат, ошондон берип жибер, – деди эле десе:

Мен:

– Ошол бала менмин, – дедим. Аябай күлдүк.

Анан кайра телефон чалып: – Жок, бир полковник бара турган болду. Ошондон берип жибер, – деди эле десе.

– Ошо полковник да менмин, – десем экөөбүз теч аябай күлдүк.

«Туар ақындардын генералы болсо, армиянын полковнигинен сурана алат да» – десем дагы күлдүк.

Күлкүбүз басылгандан кийин: – Жезденин баары эле сиздей эмес – деп жылмайды Акбар.

«Атанаң жакшысы жездедей болот» – деген кеп бар әмеспи, мен эми Туарарга ата болуп қалбадымбы – деп тамашаладым.

Бул жолу Туарардын өтүнчү боюнча редакцияга барғаным – ал экөөбүздүн ортобуздагы ак дилден болгон ата-балалық мамилебиздин бир үзүмү эле.

*Османалы ИСМАНКУЛОВ.*

## ТУРАР, ЖАЛИЛ, ТЕМИРКУЛ ЖАНА МЕН

Туарардын әжелери менен өтө ынтымактуулугу таңгалаарлыктай эле. Булардай бири-бирине өмөчөктөрүп үзүп, боор тартып тургандарын мен өзүмдүн узак өмүрүмдө көргөн әмесмин. Қүйүмдүү, карамдуулуктарычы.

Туарар әжеси Уулча менен телефон аркалдуу күнүгө бир нече жолу сүйлөшпөсө же бир аз күн көрбөй калса бышып кетчү. Үйүндөгү телефону бузула калса: «Барып телефон-автомат менен байланышып, әжекемден кабар алыш келгиле», – деп ини-карындаштарынын жанын койчу эмес. Жаан-чачын болуп турса да ошентчү.

Биз да аны менен күнүгө кабарлашпай тура алчу эмеспиз. Адettегидей бир күнү аныкына барып калдык. Кадимкисиндей далбайган ич кейнек, дамбалчан (үйүндө иштегендө ушундай олтуруп иштейт) иштеп олтурган жеринен тура калып, бүркүт кулачтары менен эжеси Уулчаны кучактап, бетинен, чекесинен өөп тосуп алды. Биз барган сайын ал олтургузарга орун таппай, берээрge тамагын таппай калат. Бул жолу да ошентти...

Чыгармачыл адамдар да бир кызык болушат. Бир нерсе чиймелебей отура алышпайт. Сейилдеп жүрөбү же транспорт менен баратабы, тамак ичиp олтурса да кыскасы качан, кай убакыт болсо да кылт эткен ой келе калса басып жыгылышат. Жадагалса жатканда да калем, кагазы жанында.

Белгилүү акын Темиркул Үмөталиев согушта жүргөндө да бирдемелерди чиймелеп жүргөнүн көрчү элем. Капырай!!

Тураг иштеп жатканда (чыгарманы ийине жеткирмейин, же ал басмадан басылып чыкмайын) эмне жазып жатканын айтчу эмес. Бул жолу чечиле: «Эстекем (Эстебес Турсуналиев) Токтогулдун сыйлыгын алды. Ошого куттуктоо жазып жаттым эле, – деди.

Андан ары сөз учугу ар кандай наамдар, сыйлыктар жөнүндө уланып кетти.

– Менимче, – дедим мен, мурда эч кандай наамдар деле болбосо керек. Мунун баары кийинчөрээк ойлонуп чыгарылган нерсе болду. Мисалы, Токтогулдун Эл акыны, же Атайдын Эл артисти деген наамы бар эле дегенди уккан эмесмин. Эч кандай наамы жок өткөндөн алардын даңкы өксүп калган жок, – деп Тураг жакты карадым.

– Туура, – деди Тураг, – бир аз ойлонуп туруп, оор басырыктуу гана. Анан сөзүн уланта, ар бир мезгилдин өзүнүн атрибуттары болот турбайбы. Анан айрым учурларда баалуулуктар ошого жара-



ша бааланат экен. Буга байланыштуу мен бир мисал келтире кетейин, – деп улантты сөзүн.

– Ии?

– Бир жолу, – деди Тураг, – бир топ ақын-жазуучулар болуп Нарын облусуна чыгармачылык командировкага барып калдык. Пландаштырылган иш чарапары аяктап, Бишкеекти карай жол тарта турган болгонубузда облустун чоңдору чай берели деген ниет менен арабыздан «наамы» барларды терип кетишти. Наамы жок Жакем (Жалил Садыков) экөөбүздү чакырышкан жок. Бул Жакеме аябай катуу тийди. Алардын тайкылышына мен ого бетер тырчыдым.

Натуура кылгандыктарына өзүлөрү түшүнүштүбү, же бирөөлөр айттыбы, айтор, бир аздан соң кайра келишип, бизди да чакырышты. Аябай суранышканына карабай экөөбүз төң барбай койдук.

Эми ошол чолок ақыл атка минээрлердин, «кооз чапандуулардын» кээ бирөөлөрүнүн аттары эчак унтуулган. Жакем экөөбүздүн әлге берээрибизден айтсын. «Эр эмгегин әл жебейт» дегендей Жакем экөөбүздү әл узак убакытка чейин унута койбос.

– Аның туура, – дедим. Аナン сөзүмдү уланта, – адам бар жерде адилеттүүлүк дайыма жетишсиз болот. Муну мен кан кечип жүрүп нечен жолу баамдагам – дедим.

Тураг күнт кооп угуп олтурду.

– «Жоону сайса мен сайдым, аты калды Манаска» – деп бекер жеринен айтылбайт. – Сөзүмдү уланта: – Анык баатырлар фронттун эң алдыңкы катарында канкорлор менен кармашып, ажал менен арбашып жүргөндөр, ошолор жеңет, орден-медалдары болсо арт жакта жүргөндөр, штабдарда иштегендөр, жогору чини бар командирлөр, кыскасы передовойдөн алда канча алыс жерде жүргөндөр алышат. От кечип жүргөндөргө бучкактары калса калат, кээде ал да жок. Кудум эле өзүң кой сойгонду сүрөттөп, тамашалап жазганындай:



«Башы башкармага тийди, төшүн ферма башчысы алды, ич эттерин – мал доктур, колун эсепчи алды. Жамбашы кампачыда калды. Кой баккан койчуга териси менен шыйрактары калды» – дегениндэй.

Экөөбүз тең күлдүк.

Дагы бир ырың бар сенин.

– И-и?

– «Ушу кол мыкчый кармап фашист колун, Жер жүзүн сактап калган ажал өрттөн» деген. Мен И.В.Сталинден жети жолу алкыш алдым (алакандай кағаз). Өлүмгө башын байлап, душмандын огуна төшүн тоскон эр азаматтарга алкыш эмес ат башындай алтын берсе да аздық кылат – деп бир аз кызуулана түштүм.

Үккандан тажабасаңар дагы бир нерсени айтуунун кыюусу келип турат – деп карадым беркилер эмне дешээр дегенсип.

– О койчу капкайдагы чаңды бырыксытпай – деди Уулча менин узак сөзгө түшүп кетээримди алдын-ала жактырбагандай.

– Туура өткөнду айткандан майнап чыкпайт – дедим Уулчанын сөзүн жубата. Бирок «сөздү сөз келгенде айтуу керек... дечу беле» – деп жылмайдым аны карап.

– Эжеке, – деп үн катты Турар, – жездем согушта болгон окуяларды айтканды жакшы көрбөйт. Эми айткысы келип турса угалы – деди ал.

Биз тараап, көптүк кылып турган соң Уулча унчукпады. Турардын укусу келип турганы менин чырагыма май тамызгансызы.

– Жогоруда учкай айтканымдай акын Темиркул Үметалиев экөөбүз өтө оор салгылашууларда көп жолу бирге болдук. Жамгырдай жааган октун астында кара жандан түңүлүп турганыбызда ал согуштун жексурдугу жөнүндөгү ырларды жаратадаэр эле.

Өзүбүздүн жергебизден душманды сүрүп чыгарганыбыздан кийин Европанын элдерин бошотууга кириштик. Молдавия, Румыния, Болгария, Юго-



славия, Венгрия, Австрияны фашисттик баскынчылардан бошоттук. Фашисттердин кулчулуғунан кутулған элдер бизди зор кубаныч менен тосуп алып жатышты.

Югославиянын эли өзгөчө шаң менен тосту. Бизди күттүктөо үчүн көчөгө чыккан элдин көптүгүнөн басаарга жер жок. Гүл сунган колдор кылкылдайт. «Боштондукка чыгаруучулар жашасын!» деген кыйкырыктар айлананы жаңыртып турганда кыраан кыргыздын уулдарынан әкендигибизге чексиз сыймықтандык.

Бирок алдыда али далай оор салгылашуулар, оор жоготуулар бар эле. Согуштун таразасындагы жеңиштин салмагы биз тарапты карай алда канча басымдуураак болуп турганына карабай, гитлерчилер жаалданып каршылык көрсөтө берди: «Өчөөр оттун үстү күйөт, өжөрлөнүп күчтүү күйөт» – деп өзүң жазгандай.

Венгриянын борбор шаары Будапештти бошоттуу үчүн кычыраган кышта бир жарым ай күндүртүндүр салгылаштык. Эки тарап тең оор жоготууларга дуушар болду.

Атышып жаткан күндөрдүн бириnde Темикем автоматын жерге коё коюп, бирдемелерди чиймөлей баштады. Жазып бүтүп, бир аз ойлонду да, анан аны мага сунду.

Окусам:

Будапешт. Ышкырат кыш ажыдаардай  
Жарылган снаряддан кулак тунат.  
Ызылдал оқтор учат бир дем албай

Түш-түштән ач көз ажал мойнун сунат... – деп жазыптыр. Окуп бүтүп калган кезде үстү жакка келип түшкөн снаряд жарылыш, үй солкулдал, штукатуркалар мойну-башыбызга түшө баштаганынан чочуп кетип: «Дал өзү!» – деп жибердим. Темикем жылмая: «Акын ушинтип көргөнүн жазгандада чыгармасы жакшы чыгат», – деп койду.

Ошо күндөрдө Темиркул Үмөталиев Венгриянын классик ақыны Сабо Лоренц дегендин үй-бүлөсүн, китепканасын кыйроодон аман алыш калган өзгөчө адам болчу. Ошону учун ага Советтер Союзунун Баатыры деген наам беришсе болмок. Анда берилген жок. «Кимди ким көрдү...» дегендей кийин деле Эмгектин Баатыры деген наамды ыйгарышса туура болот эле. Андай наам согуштун сыз окоптурунда, жамғырдай жааган октун астында эмес жылуу үйдө, жумшак креслодо ысык чай, кофе ичиp олтуруп жазгандарга деле берилип журбөйбү.

Каарман жоокер ақын Темиркул Үмөталиевдин дагы бир өзгөчөлүгү – ал согуштагы жоокерлерге дем берип, көңүлдөрүн көтөрүп, душманга кыжырын кайнатып, эрдикке үндөгөн ырларды жараты билгени эле. Бул киши экөөбүз аябагандай катуу салгылашшу болуп жаткан кезде кездешкен элек. Ошол учурду образдуу кылыш, көркөмдөп ырга сала койгону кызык.

– Ой, жезде, сиз муну эч качан айткан жок элиз го, – деп жанданды Туар.

- Анын эмнесин айтмак элем, – дедим.
- Ошол ыры барбы сизде?
- Кайдан...
- Эсицизде калганы барбы?!
- Кээ бир куплеттери...
- Айтып көрсөнүз, – деп ал аябай кызыкты.
- Ырдын башын: – Досум Ысманкулов Осмоналыга, – деп коюптур.
- И-и...

Улам жаңылыш жатып, эсте калганын айта баштадым:

Таанышканбыз ок ызылдалп учкан жерде  
Бомба түшүп жаткан кезде кутман жерге.  
Окоп казып канча жолу батып терге  
Кан кечиште душманды биз уткан жерде.



Жаткан кезде эки тарап бычакташып  
Достошконбуз кол кармашып, кучакташып.  
— Мен көз жумуп, — сен үйгө аман кайтсаң  
Күн жарк этсе, караңғы түн узак качып.

...Дешпедикпи чабуулга туралар кезде  
Ура-а-лаган үндү майдан угаар кезде.  
Найзаларды жоо төшүнө сунаар кезде  
Же жыгылып, же душманды жыгаар кезде...

Калганын карылық, анан аралық алыш коюптур — деп жылмайды.

— Менимче, — деди Тураг ойлуу гана — ок-дарынын жыты менен кандын жыты аралашкан майданда, кара жандан үмүт кылбай жүрүп чыгарма жаратуу эрктин да, эрдиктин да туу чокусу. Андай учурда адамдын оозунан келмеси да түшүп калса керек.

Өзүнүз айткандай бул кишинин эрдиги, эмгеги етө жогору бааланса туура болмок. Бирок бизде «колдо бар алтындын баркы жок» деди.

— Деги эле сөзүңөр аябай узарып кетти го, айланайындар, жол тарталы, үйдөгү балдарыбыз эмне болушту экен — деп Уулча тынчсыздана сөзүбүздү бөлдү.

Анан адам баласы деги эле эч нерсеге ыраазы болбойт — деп улантты ал сөзүн. Ушунча жыл со зулган кызыл кыргындан алты саныңар аман келип, эл арасында эсен-соо жүргөнүңөр — дүйнөдө болгон наамдардын бардыгын алганыңардан артык, — деп Тураг экөөбүздүн баятадан бери сүйлөшүп жаткан узак сөзүбүзгө чекит койду.

Бекер жеринен муну Тураг: — «Эжекем кара сөздөн алдыrbайт» — деп келет турбайбы деп ойлоно: «Аның туура» — дедим кепичимди бутума илип жатып.



## ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ ҮЧҮН ЖАМАН ҚӨРҮНҮП...

*Жашоо – бул ырдаш эмес бирөөнүкүн,  
 Жашоо бул – ыр жаратыш жүрөктөрдөн.  
 Жашоо бул – гүлдү жыттап өтүш эмес,  
 Жашоо бул – гүл өндүрүцү жүрөктөрдөн.*

Акын Туар Кожомбердиевдин адабияттагы алдына койгон максаты так ушундай эле. Аны аз өмүрүндө айныгыс ишке ашырды.

Тукемдин о дүйнө сапар тартканына он жети жыл өткөнүнө карабастан ушул үзүл-кесил кыска әскерүү жазууну баштоо мен үчүн кыйындыкка турганы кыяматтай эле болду. Анткени биринчиден, жакын агандай көргөн адамдын (ал мени «досум» дечү), әкинчиiden, сүйүктүү акыннымдын элесин эмдигиче жандуйнөмдө тириүүдөй эле сакталып жүргөнүн жашыра албайм. «Бүгүн Туар жок, ал өлгөн» деген желмогуздай ырайы суук, жүрөктүн үшүн алыш үркүткөн сөздөр менин сезимимден эмдигиче орун-очок ала элек. Анын атан-төөдөй алп тулку-боюн эч качан өлүмгө кыйбай, аны ажалга ыраа көрбөй келем. Дегеле кудай пендем десе, жакын көргөн адамың жөнүндө әскерүү жазарлык кылбасын! Бирок айла жок, бул жолу жазууга туура келди.

### Алгачкы таанышканым

Мен КМУнун филфагынын 1-курсуна келгенде Тукем 3-курсунда экен. Акындыгы таанылып калган. Т.Үметалиев, Н.Байтемировдордун жаш акын Туар Кожомбердиевдин ырларына ак жол каалап, «Ленинчил жаш», «Кыргызстан пионери» гезиттерине жазышкан жылуу сөздөрүн да мурун окуганнын. Тукемдин курсташы, жолдошу менин бир



тууган агам Турсунбектин классташы Бөкөнбаевдик ошол кездеги филфактын эң тапаны Сурабай Тойгонбаев мени биринчи жолу:

– Туке, мобу жетим, биздин айылдык классташ карачечекей досумдун, карачечекей иниси болот. Өлалбай жатып өлөң айтат болуп, өзүндү туурап, бирдеме чиймелемиш этет экен. Ырларын окуп, диагнозун кооп, мал боло турган болсо корооңо кошуп албай жаңың жокпу. Қыйраткансып, жазған бирин-экин ыры: «Кыргызстан пионерине» да жарық көрүптүр бул молонун!.. – деп мени Туке-ме тааныштырды такырайтып такымын жеген тапан аяш агам Сурабай. (С.Тойгонбаев мектептерде директор, райондук партия комитетинин бөлүм башчысы кызматтарында иштеп жүрүп, азыр ардактуу эс алууда.)

Күлкүлөр басылгандан кийин:

– Өзүндөн эчтеке чыкпасына көзүң жеткенден кийин бу баланын аркасы менен «Турага мен тааныштырган элем деп тарыхта калайын» деген экенсисц әэ. «Тойгонбаев Сурандай, токочко тойбос күдай-ай» – деп тамашалады, Тукем. Биринчи жатаканынын үчүнчү кабатындагы 54-комнатада олтурган курсаштардын каткырыгы таш жарды деп калп болбоюн, бирок кудай ургандай эле катуу чыкты...

Ошол күндөн баштап, Тукем әкөөбүздүн орто-буздагы мамиле узара баштады. Тукем шаарда эже-синикине жатып окуучу. Сабактан кийин үйүнө шыркетпей, курсаштары менен аны-муну, айрыкча адабият тууралуу сүйлөшүп, кеч кирип калганда үйүнө кетчу. Ошол кезде адабиятта жана искусство «абстракционизм» деген агым пайда болуп, анын таасири эң биринчи ушул биздин филфактын «чымыны» барларын каптады. Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, литвалыктар Эдуардас Межелайтис, Юстинас Марцинкявичюс, казак Ол-

жас Сулейменов, кыргыздардан Сүйүнбай Эралиев, Рамис Рыскулов, Омор Султанов жана башканды Тураг башында турган филфактын ыр жазган студенттери жогоркулардын жазгандарын «устукандал» талкуулап, алардан үйрөнүш керекпи же алардын ырларынан жаа бою качыш керекпи, айттор, төмөнкү курстагы мен сыйктуу ыр жазгычтарга «рецепт» жазып бергендей эле болучу. Ошол кездеги Тураг катышып жүргөн чоң-кичине официалдуу эмес эркин талкуу, аңгемелешүүлөр биз учун чоң мектеп болуп калган эле.

Тукем чыгармачылыгынын иштешине убактысы тардык кылыш (ошол жылдары абдан көп жазды), сырттан окуу бөлүмүнө кеторулуп, «Кыргызстан пионерине» ишке орношуп алды. Бизге күн сайын келбесе да, жумасына бир же эки жолудан Рускул, Мырзабек, Сталбек (менден жогорку курстагы балдар), анан Анатай, Курбаналы Сабыров үчөөбүзгө (үчөөбүз курсташпыз) келип жүрдү. Анатай, Курбаналы, мен Тукемден кичүү болгондугу буздан: «Тураг байке!» – деп чакырчубуз. Бир күнү Тукем:

– Ай жигиттер, «Тураг байке» дебей эле «Туке» деп жүргүлөчү. «Туке дегенден оозунар жырылып калбайт. Байке десеңдер мен инилерим менен сүйлөшүп аткансып, ичиндеги төнтүштүк өөдө-ылдый тамаша сөздөрдү айта албай да калат экенсин, – деп бизге «байке» деген сөзүбүзгө такыр, бүгүнкү күндүн термини менен айтканда «моратория» жарайылады. Ошондон баштап, ушул күнгө чейин биз «Туке» деп калдык.

Тукемдин өлгөнгө чейинки жашоо-турмушу, чыгармачылык иштөөсү, басмалардан редакторлук кызматтары, кыскасы, өмүр жолу көз алдында болду. Көптөгөн асыл сапаттары менин да өмүрүмө өрнөк катары журөгүмө сакталып калды. «Мен кыйынмын» деген менменсинүү, кекирейгендик анын канында болбогон. Айрыкча, аял аттууларга жаса-



ган мамилени өтө бийик жана ыйык туткан. Жүрөнчөөк, жеңил ойлуу эркектерди табиятында жек көрө турган. Ак никеси туруп, азгырылгандарды «айбандык эмеспи ээ» деп айласыздан башын чай-кап коёр эле.

Мен Тукем менен Маданият министрлигинин алдындагы маданий-агартуу борборунун репертуардык басма бөлүмүндө уч-төрт жылдай бирге иштешип да калдым. Ал бөлүм башчы, мен редактор, олтурганыбыз бир кабинет. Жашыrbай айтышым керек, бул чыгармачылык мекеменин директору композитор Тургунбай Молдогазиев Тукемдин өзүнө жана чыгармачылыгына өтө сыйлоо менен мамиле кылаар эле. Ал киши мага:

— Асанбек Иманбаевич, жоопкерчиликтин көбүн Турага жүктөй салбай, анын ишин жеңилдетип, колундан келгенин өзүң аткарууга көбүрөөк аракет кылсац. Аңсыз деле анын мойнуунда профсоюз уюмунун төрагалык жооптуу милдети да кошо турат. Андай чоң талант он жылдап да жарала бербейт. Колдон келсе кыргыз адабияты, маданияты учун чыгармаларды көбүрөөк жаздырып калыш керек, — деп мага такай айтып калар эле.

Албетте, Тургунбай Молдогазиев жана Тукемдин далалаты менен, эрчиген энтузиасима менен маданий-агартуу жаатында ондогон методикалык эмгектер, китеpter, репертуардык жыйнактар жарык көрүп, жүздөгөн обондор, романстар, хорлор, пьесалар, интермедиялар кабыл алынды. Демек, Тукемдин адабиятта гана эмес, анын кыргыз маданиятына сицирген эмгеги ат көтөрө алгыс...

### Достукка бекем эле

Мен 1967-жылдан баштап, Ош пединститутунда мугалим болуп иштеп калдым. Мен жокто кафедрага Тукем телефон чалып, «Алай» мейманканасынын бир жерине келип кетүүмдү (номери эсим-

де жок) өтүнгөн экен. Угарым менен учуп бардым. Тукем, эки кишилик номердин бир койкасында чалкасынан түшүп, китеп окуп жатыптыр. Учурашкандан кийин:

– Эй, жетим, эки жылдан бери дайының жок. Же өлүүң, же тириүң билинбейт. Тажикстанга кеткенден бери такыр... ойлойт экенсин, шогураак эле, тажик колдуу болуп кетти го... – деп. Университетти бүтүп кеткенден кийин ырларың да чыкпай калды. Андан көрө студент кезинде жакшы элең, ат тезегин кургаттай ырларың чыгып турчу эле. Көрсө, акча үчүн жазып жүргөн турбайсыңбы, стипендияца аралжы болсун деп... – Мени такыр сүйлөтпөй койду. Оюн-чындан опурулуп сүйлөп жатты. Сөзүн бөлбөйүн дейм, менде укук жок. Мени мурунтан эле ушундай үйрөтүп койгон. Бирок айтканынын баары жөндүү эле.

– Эй, жетим, атаяын сени издеп, Фрунзеден учуп келдим... Чыдабай кеттим.

– Атаяын мени издеппи!?

– Ооба, сени издеп. Сага окшогон жанагы Турдалы Алыбаев, дагы эки-үчөөнүн аттарын атады.

– Тукем күлүп атты, сүйлөп да атты, сагынышып калыппыз. Сөздөрүндө тамаша аралаш.

– Менден башка, кана айтчы, сага ким күйөт. Күйө турган атанды курсактан чыкпай туруп жутуп алышың, желмогуздай болуп.

– Ой, Туке, мен жуткан жокмун, согуш жутпадыбы!..

– Токто. Тажикстанда иштеп жүргөнүндө «Ленинчил жаштан» атаца арнаган бир ырынды окугам. Поэма жазыш керек, уктунбу, поэма. Өзүңө окшогон ошол жетим ырың менен: «Атамдын арбагын ыраазы кылыш кутулдум» – деп ойлоп журсөн керек!.. – Тукемди үйгө чакырсам болбой койду. Турдалы Алыбаев деген досу ооруп жатканын, ага жолукканы азыр аябай чарчап турганын ай-



тып, дагы жана башкалар жөнүндө көпкө сүйлөштүк. Достук асқия-тамашаларына агалык акыл-кеңештерин кошуп, мени бир жыргатып коюп, кечинде Фрунзеге учуп кетти, кайран Тукем. Жана мен айткан Турдалы Алыбаев деген Тукемден бир аз улуураак жогорку курста окуган, Тукемден кем калбаган олбурлуу, зор жигит эле. Ырларды аз, бирок саз жазган, Алыкул сыйяктуу оорукчал болчу. Артынан түшкөн азезил оору акыры аны алыштынып, елгөндөн кийин Тукем жазып жүргөндөрүнүн баарын анын аялынан алдырып, жакшы ки-теп кылып чыгартып койду. Унутпасам, баш сөзүн да Тукем өзү жазган болуу керек эле. Тукем дос-тукка ушундай бекем, чыныгы инсан болчу.

### Тукемдин «Лира кечеси»

Мен экинчи жолу кайра (КТРдин жетекчилери-нин суранычы менен, А.Токомбаевдин Ш.Нусупо-вага жазган каты боюнча) КТРга барып иштеп жүр-гөм. Бир күнү Тукеме келдим:

– Туке, сен мага көп эле жакшылык кылдың, бирок бир да жакшылыгыңды кайтара элекмин, ошондуктан сага да бир жакшы иш жасайын деп турам...

– Ай, Асаш! («Жетим» деген сөзүн такыр айт-пай калган. «Беш баланын атасы болдуң, сага «же-тим» деген сөздү желимдеп чаптаса да болчудай эмес, ээ, Асаш...») Сен алыштан тегеренип, кый-пактабай, ток этээр жеринен баштачы!

– Сенин «Лира кеченди» уюштуруп...

– Болду, түшүндүм. Эгерде менин талабыма ма-кул болсоң...

– Баарына макулмун.

– Эшектей иштетем.

– Мaa демектен качырдай иштет! – дедим, баа-рына даяр экенимди билдирип.



– Болуптур... Ой, Асаш, – деп жиберди шаша. Бул анын кубанычы эле.

План түздүк. Түзгөндө да конкреттүү берекелерди коюп, кағазга түшүрдүк. Талкууладык. Иш ордубуз жездеси отставкадагы полковник, согуш ардагери Османоnalы Исманкуловдун Беш-Құңгейдөгү дачасы болмой болду. Планыбызды Уулча эже да кубангандык менен кубаттады.

Ошентип, «коллективдүү» чыгармачылык ишибиз жайкы күндүн биринде дачада башталды. Құнугө баш-аягы 15–20дай обончу, композитор, ырчылар түштөн кийин saat экиде дачага бармай, Тукем тарабынан баарыбызга пиво, вино, арак ичүүгө моратория жарыяланган. Чыгармачыл адамдар кычкылга жакын эмеспизби. Бирок дачаны тең экиге бөлүп аккан чакан муздак суунун үстүнө коюлган темир керебетте байланып, чоң чанач кымыз сууга салаңдап түшүп турат.

Аны Тукемдин заказы менен «Манас» аэропортuna жакын жашаган бээ байлаган казак женелерибиз күн сайын эртең менен жеткирип турушат. Иштерибиз ийгиликтүү жүрүп жатты, иштерибизден да тамашаларыбыздын кызыгын сурabaңыз. Атаңгөрү, атаганат, ошондо бүгүнкүдөй видеокамера болгондо әмне, баарын болбосо да анча-мынчсын тасмага түшүрүп, бүгүнкү күнү эч мантаж-сантажы жок же эфирден берип койгондо не деген ажайып кадрлар болмок деп өкүнүп калам бүгүн. Чылбыр, жүгөн, ооздугу жок бейиши болгур Мукандын тапан-тамашалары баш болгон эч сценарийсиз пайда болгон не деген сюжеттер көздөн кайым болуп кайып кетти го, чиркин дүйнө! Эми болсо, экранга чыкпай калган эсепсиз көп сериялуу комедиялуу киносериал болуп көзүмө элестейт. Тукемдин тубаса куудулдугу ошондо бир ачылды го! Дегеле адам баласы учур чактагы окуяларга учурунда баа бербей, өткөн чакка айланганда гана өксүп, өксөп, өпкөлөп эстеп калат турбайбызбы!..



Кебибизди керте чаап кыскарта айтканда, бир айдан ашык даярдык көрүп, акыры акын Тураг Кожомбердиевдин чыгармачылыгына арналган телевизиондук «Лира кечесин» Кырмамакадемиялык драма театрынын сахнасына алыш чыктык. «Эшектей» иштесек да эргүү менен эл алдына чыгарган «Лира кечеси» төрт saatка созулуп, эч кимди тажатпастан көрүүчүлөрдү ракаттын бешигинде элжириетип турду. Кыргыздын эц көрүнүктүү обончулары, эстрада ырчылары Калый Молдобасовдун, Сатылган Осмоновдун, Советбек Исраиловдун, Калыйбек Тагаевдин, Түгөлбай Казаковдун, Эсенжан Ибраимовдун, Эсенбек Мааданбековдун, Марат Акматовдун, Усөн Сыдыковдун, Сардарбек Жумалиевдин, Асанкалый Керимбаевдин, анан албетте, Мукан Рыскулбековдун жана башкалардын Тукемдин тексттерине чыгарган обондору театр залын шаңга бөлөп, таңшып жатты. Тукем элдин суроолору боюнча кайра-кайра микрофондун жанына келип, жазгандарын жагымдуу үнү менен шаңкылдаш жатка окуп жана элдин суроолорун кызыктуу жооптор менен узатып турду. Театр залына батпаган эл тоголок алма батпаганчалык бош жер калтыrbай тикесинен тике туруп, шыкалып турду. Ошол күнү театрдын багы бир ачылды белем, ага кошула жетекчилеринин кабагы да чайыттай ачылып, кассанын «капчыгы семире» түшпөдүбү. Ошондо акындын чын эле таланттуулугу, популярдуулугу, калк арасындагы кадыр-баркы кашкайып көрүнүп калды. Баарынан да, баарын кыйратып салгансып кубанганимды жашыра албай, өзүмдү Туардай зор сезип, театрдын залында араң батып отургансыдым. Эки жарым saatka эсептелген программабыз төрт saatка жакын со зулганы элдин акынды ушунчалык эңсеп келген дигин айгинелеп турат го. Тукем, ошондо (балким, өмүрүндө биринчи жана акыркы жолудур) бир эр-

гиди го, бийиши болгур. Баш-аягы бир сааттай убакыт ырларын жалаң жатка окуду. Эс тутумунун ушунчалық күчтүү экенине ошондо бир таң бердим.

Тукемдин «Лира кечесин» даярдап, театр көрүүчүлөрүнө тартууларын го тартууладык, телетасмага да тарттырып койдук, эмки маселе аны программага киргизүү калды. Телекөрсөтүү буюнча төр аганын орун басары Майя Султашева айымдын ёткөргөн планеркасында «Лира кечесине» эки жарым saat-убакыт сурадым. Караманча каршы болуп туруп калды. Ашып кетсе эки saat болсун деп, көшөрүп болбой койду. Мен видеоаппаратурага заявка жазып, тартылган тасманы баштан-аяк көрдүм да, бардык номерлерди, окулган ырларды, сураолорго берилген жоопторду сын көз менен карап, ар бирине беш балл системасында өзүмчө баа коюп чыктым. Чынын айтсам «3» деген бааны дегеле ыраа көрбөптүрмүн бирине да.

Акыбалды Тукеме түшүндүрүп, кенешип көрсөм:

– Өзүңөрдүн шартыңарга карайсыңар да, кан-дай кылсаңар да менин каршылыгым жок, бирок бир айдан ашык кетирген убаракерчиликтин мәенетине калыстык менен баа берсеңер болду!.. – деп жооп берди.

Кечеден эки-үч күн ётүп-ётпөй эле телекөрүүчүлөрдүн қаалоолору, тезирээк эфирден көрсөтүүбүздү ётүнүп, телефон чалгандардын саны арбый берди. Обончулар болсо «мени кыскартсаң көргүлүктү көрөсүң, эгер андай болсо көркөм кенешиндерди (худсовет) чакырып, кемчилигин көзгө сайып көрсөтсөңөр аныңарга макулмун, а кемчилигин далилдей албасаңар анда былжырабай көрсөтө бергиле! – дешти. Майя Султашевнага кайра-кайра кирип, эч майнап чыгары албай, кабинетине өз майымга өзүм сыйзырылып кайра чыгып жаттым. Акыры чыдабай кеттим да комитетибиздин (анды «коми-



тет» деп аталчу) төрагасы Асанбек Стамовдун өзүнө кирип, болгон акыбалды алдына жайып салдым.

– Чынында Турар Кожомбердиев тоң акын, андан убакыт аябагыла. Бирок программалардын сапаты кандай, аныңарга да карагыла...

Мен сөзүн үздүм:

– Сапатына башым менен жооп беремин, Асанбек Стамович.

– Ошентсе да мага көрсөтүп койгулачы.

Асанбек Стамович мен жокто көрдүбү же көргөн жокпу, аны чыны айтальбайм, бирок кийинки күндөрү мени өзүнө чакыртып:

– Канча болсо кыскартпай бере бергиле. Майя Султашевнага мени уруксат берди деп айтып койгула! – деди.

Мен Майя Султашева айымга кирген жокмун, борбордук телевидениенин «Время» информациялык программасына чейин бир жарым saat, калганы «Времядан» кийин кете турғандай убакытты өзү эле берген экен, бирок ошондон кийин А.Стамовго кирип убакыт сураганым жакпай Султашева КТРден кеткиче мага ачык эле сурданып жүрдү.

Кыскасы, акын Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгына арналган «Лира кечеси» бир эле кечте «Мезгил» информациялык программасына чейин 90, жана экинчи бөлүгү андан кийин 105 мүнөт, баш-аягы 3 saat 15 мүнөт эфирден кетти. Летучкада «әң жакшы» деген баага татып, алкоого алышында. Тукемдин талантynyн күчү ошондо таасын байкалды.

«Лира кечеси» эфирден кеткендөн кийинки телекөрүүчүлөрдөн келген каттарды сурабаңыз. Баары эле кайталап көрсөтүүнү өтүнүшөт.

Бир жума өтпөй бул «Лира кечеси» бирөө тарабынан өчүрүлөт. Өчүргөн адам эч кимдин уруксатысыз эле уурданып өчүргөн. Бирок уурунун көчүгү кууш болуп, анысы бир гана мага билинип калат. Болору болду деп мен ошондон бери аны өзүнүн

абийирине коюп келем. Ичи тардык, көралбастык менен мага жамандык жасайм деп, Кыргыздын кайталангыс залкар ақыннынан ақыркы жолу экранда калган тиругүү элесин бир секундда «свет» өчүргөндөй жок кылды. Ошондон көп узабай Тукем кайтыш болду. Тукемди сүйүп окуган окурмандар ақыркы сапарга ыйлап узатышты. Тукемди жоктол, ушул күнгө чейин жазып келишет.

Тукем өлөрү менен бир сааттык көрсөтүү даярдадым. Аны ыйлап көргөн адамдар болду. Байды экрандан да көрүп жатышты. Жок дегенде ушул көрсөтүүнү да сактап кала алган жокмун. Аны дагы жанагы жогоруда мен айткан адам («адам» деп айтканга оозум да барбай турат) өчүргөн экен. Койгон колу калган. «Кудай жеткирсүн» – деп ичимден сыздал келем. Ушул эле адам азыр КТРдин жетекчилеринин бири болуп иштеп жатканын айтсам өтө таң калып, башыңызды чайкаарсыз окурман! Өзүнүн абийир сотуна койдум, бети курусундун!.. Тукемдин арбагына койдум!...

Үч сааттан ашык сахнанын төрүндө гүлгө оронуп, ыр окуп жаткан залкар ақын Тураг Кожомбердиевди сагынган сайын көгүлтур экрандан көрүп турбайт белек, атаганат! Бирок Тукемдин алтын, асыл поэтикалык саптары чыпчыргасы менен коробой ар бирибиздин журөгүбүздө. Алыкул, Тураг – сыймыктуу угулат!..

## ЫРЛАРДЫН БОЛЧУ КУДАЙЫ

(*Turap Kожомбердиевге*)

Адамдан чыккан зор эле,  
Ақындык жактан чоң эле.  
Саптары ырдал өзү эле,  
Сахнанын шаңы-хору эле.

Айтканы өрттөй курч эле,  
Ачуусу өттөй мурч эле.

Тамшандырып таттуусу,  
Таңдайдан кетпей турчу эле.

Пендерден чыккан март эле,  
«Бер!» десең берчу шарт эле.  
Дарактай шыңга боюна,  
Даай албай турчу дарт деле.

Алыкулдай жан абам,  
Жүртка тынчтык каалаган.  
«Өткүр эле көздөрү,  
Өттү өчүрө караган».

Өзүнүн «Кызыл алмасы»,  
Өзгөчө ширин даамданчу.  
Жыйырмада улан-кыз,  
Жыргачу, окуп шаңданчу.

Чыгарган ырдын чырайы,  
Чымкый чыкчу ырайы.  
Ыргагын бузбай жасаган,  
Ырлардын болчу кудайы.

Баатырдай сүрдүү ай мандай,  
Балбандар турчу даай албай.  
Таранчы кууп ойногон,  
Таарынчаак болчу баладай.

Түндүгүн такап төшүнө,  
Түшөрдө улуу көчүнө.  
Сөзүнө да, өзүнө  
Көз тийип кетти өчүрө.

Калганда зорлор зор жашап,  
Ақындын чоңу чоң жашап.  
Жүрбөйт беле арабызда,  
Ыр булап чыкчу мор жасап.

*Асанбек ИМАНБАЕВ, акын.  
«Адабий гезит», №21, 2006-ж.*



## САНАТ ЖЕТКИС ЖАНЦЫЛЫК, КИРИП КЕЛЕТ АГЫЛЫП...

Жаңы жылдай жагымдуу адам баласында майрам болбос. Ыр, күүсүз, үмүтсүз жаңы жыл шааниси купулга толбос. Жаңы жыл жөнүндө не бир таланттар түрдүү жанрда чыгармаларын жазышты. Ошол «ондогон» чыгармалардын баарынын тең багы ачылаарын ким билет?!

Бу чыгармалардын тагдыры деле адам тагдырынан айрып алгыс болот белем? Адам өмүрү аркандай, узак жашап элине әмгегин тендересиз жасап, урмат-сый менен өткөндөрү бар... Же теске-рисинче, «тез» эле өчүп калган да пендeler арбын.

Мына ушул мисал нугунан карасак, нечен жылдан бері «Жаңы жыл» гимнине айланган, композитор-аткаруучу, Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкей Эралиева алгач ырдан чыккан кадимки «Жаңы жылды тосолу» аттуу ажайып обондуу ыры бар. Бул ыр жааралгандан жар болуп нечен эски жылды узатты... Ал эми өзү эски жылдар менен узап кетпей, жаңы жыл сайын жаңырып, жандүйнөбүзгө ыракат, күлкү чачты. Бүгүн чыгып (туулуп) эртеси эле кызыл эт ара төрөлгөн баладай, алсыз ыңаалап «өчүп» (чарчап) калган далаи обондуу ырларды көрдүк. Бул, «Жаңы жылды тосолу» – Жаңы жыл гимнинин жаны бекем, арабызда аман-эсен! Карыбай эле кайра жаңырып, жандүйнөбүздү бүрдөтүп, гүлдөтүп жатпайбы? Атактуу композитор Атай Огомбаевдей бул ырды Каныкей жаздыбы же күйөөсү Атайдыкыбы? – деп миндеген угармандар Атайдыкына (Атайбек Бөдөшев) телефон чалып, бул ырдан кабар алууну сарап калдым.

Кечээ КТРден гигант курулуш Камбар-Ата жөнүндө жарк эткен кабар кетти. ГЭСти куруп жаткандардын көңүлүн көтөрүп, Жаңы жылы менен



жалалабаддык аксакалдар, баш губернатор, башка жетекчи, санаалаштары төш болушуп күттүктап келишип, чогулткан колдоо каржыларын, белек-бечкектерин беришти. Андай зор салтанат концертсиз өтмөкпү? Белгилүү ырчы, КРнын Эл артисти Шахра Талипова мына ушул «Жаңы жылды тосолуну» ырдан жатты. Миндеген жаш куруучулар да кошо ырдашты. Бардык белек-бечкектери бир тең да, Шахра Талипованын белеги бир тең болду окшобойбу? Доошунаң тоолор козголду! Тобо, ушундай да тоо булагындай соолугус ыргагына бүткүл сулуулук, кооздук сыйган ыр болобу?!

Көпчүлүк угуучулар бул Жаңы жыл гимнин Каңыкей Эралиеваныкы деп журушет. Тегине кызыгып, Атайдықына телефон чалдым.

– Эже, убактым жок, мына азыр мэрдин жаңы жылдык ёлкасына чакырып, мына ушул ыр менен ачып бер деп жатат. Жасанып, чыгып баратабыз, – деп Каңыкей жооп кайтарды. – Обону Сардарбек Жумалиевдики, сөзү Турар Кожомбердиевдики, биз алгач радиого жаздырык, аткардык.

Эң башкысы авторлору белгилүү болду.

Сардарбек Жумалиев үйүндө жок экен, өмүрлүк жары Гуля Мамбетовна телефонду алды.

– Сардарбектин ырларын оболу мен аткарам. Бу ырды да мен алгач аткарғам. Каңыкейлер үйгө келип калды. Менден угуп, аткарууга көңүлдөндү. Атайбек экөө иштеп чыгып, радиого жаздырышкан. Ырас эле эл абдан жакшы кабыл алышты.

Гуля Мамбетовна тарых илимдеринин кандидаты. Улуттук университетте иштейт экен. Башка кесипти аркалаганы менен музыкага музыкантардай эле жакындыгы сезилип турду. Өзү чыгарган (жараткан) обондой толкундап, тәэ жетимишинчи жылдары чыкса керек. Сардарбек өзү жакшы билет. Сурап-билип коёюн. Эртең менен эрте кетип,

кеч келип жүрөт. Кармашың қыйын го, – деп сөзүбүз үзүлдү.

Аз убакытта саз кабар алдым. Таланттуу акын бул жалганга бир жарк этип келип, жалп этип өчүп, мезгилсиз дүйнөдөн өткөн Тураг Кожомбердиев кыргыз поэзиясына кыяргыс, қылымдык изин салып кетти. Таланттуу композитор, дирижер Сардарбек Жумалиев эле эмес, нечен музыканттар менен иштешкен. Анын 60тай ырына жалаң Сардарбек Жумалиев обон чыгарган. Ошолордун бири мына ушул «Жаңы жыл» гимни.

Буйрукка айла барбы? Таң атпай Сакемдикине телефон чалдым. Қудай жалғап өзү телефонду алды.

– Эсимде, Жаңы жыл алдында раматылык Тураг Кожомбердиев мага келди. Драматург Мар Байжиевдин «Эртең жаңы жыл» спектаклине жаңы жыл тууралуу ыр керек дешти. Заказ беришти, экеөлөп иштешели деди. Тексти жакты, обону бир жумада даяр болду. Тилекке каршы, спектаклди койгондор ырыбызды жактырышпады. Түшүнүшпөдү, мейли деп тим болдук. Бул ырым 1973-жылы обого чыкты. 35 жылдан бери ооздон түшпөй ырдалып келатат.

Кыргыз Республикасынын Эл артисти, А.Малдыбаев атындагы сыйлыктын лауреаты, эл аралык «Руханият» ассоциациясынын лауреаты, ВОНСтун (патенттин) бүткүл дүйнөлүк алтын медалынын ээси Сардарбек Жумалиев кыргыз музыкасынын казынасын толтуруп, кенчин байытууга тенденциялык салымын кошуп жатат.

– Сиз, – деп калдым. – КТРде жарыяланган «Жылдын мыкты ыры» конкурсунун калысы катары акыйкат сөзүнүздү айтыңызычы, кыязы билең көрсүтүн жарыяланганына бир жылдан ашып баратат. Сиздин «Жаңы жылды тосолу» ырыңыз 35 жылдан бери жылдын мыкты ыры болуп оболоп келатат. Қылымдан қылымдарга кыргыз барда жа-



шай берет. Жеке эле бул ырыңыз эмес, эчен обондорунуз ободон түшпөйт! Эмнеликтен конкурска катышкандардан бир жылдан бери бир мыкты ыр чыкпады? Уккандарыбыз уотпайт. Жаш музиканттар эмнеден өксүп жатат?

— Ошол 60–70-жылдарда Рыспай Абдыкадыров, Асанкалый Керимбаев, Түгөлбай Казаков ж.б. күчтүү обончу-музыканттар топ жарып, жарышып келдик. Негедир бул конкурска келген ырлар оригиналдуулугу менен аттын кашкасындай айырмаланбай жатат. Кээ бири эптеп эле телеге чыксак деген жецил максат менен келишет шекилди. Мыкты обон чыгаруу оюнчук эмес, — деп туурасын айтты.

Таланттуу акын Жусуп Турусбековдун сезүнө чыгарылган композитор Атай Огомбаевдин «Эсимдеси» Америкада да жаңырып жатпайбы. Көрсө, жакшы ырга чек ара деген «жок» турбайбы?

Үмүт деген жакшы го. Жогорку таланттуу музыканттардай жоон топ жаш музыканттар чыгып калар. Бүгүн ырдашып, эртең очуп калар эмес, «Жаңы жылды тосолудай» жаңы жылдык жаңы ырлар, балким, жарапар...

Эмсө, алгыла ыр кесени, таланттуу акын Турагар Кожомбердиев жазгандай азыр ырдын кезеги... Чырдын кезеги эмес... Жаңы жыл – 2009-жылдыбыз ырдын кенчи!

*Айчүрөк МАКЕШОВА,  
«Эркин Тоо», 30-декабрь, 2008-ж.*



## КАКИМ БЫЛ ТУРАР?

Я очень долго собиралась зайти к ним, и вот теперь Уулча-эже, Осмонаалы-жезде и я сидим вместе за чаем, затрагивая до боли всем знакомую тему. Хоть мы и разговаривали о жизни, о быте, но все равно возвращались к этой теме, так как она для нас была самой важной.

Уулча-эже рассказывает, как Туар в детстве, набрав в карманы хлеба и рафинада, бежал на бульвар Эркиндик. Там он ел хлеб, а в арычной воде мочил рафинад. Наевшись, долго сидел на скамейке, не подпуская никого в свой маленький мир. Уулча-эже знала это место и часто за ручку приводила его назад домой. Оказывается, уже тогда, в жилах пятилетнего ребенка текла любовь к природе и вера в то, что «в проточной воде нет грязных замыслов».

«Туке, так делать нельзя, кушать надо за столом», – так, приговаривая, Уулча-эже постепенно, шаг за шагом, приучала его к азам и правилам этики, и именно ее воспитание, я думаю, помогло ему стать большим человеком и известным поэтом.

«Неужели это я, который приходил домой в синяках и любил драться?» – удивился он позже, так как именно здесь, в этом доме прошло его детство. Столовая, чьи окна выходят во двор, стол, где он любил завтракать, шкаф, диван, табуретки, – все сохранилось. И даже стены, которым уже полвека, стоят в безмолвной тишине, как немые свидетели эпохи. Уулча-эже, которая стала матерью рано потерявшему мать мальчику, удивительно добрый и заботливый Осмонаалы-жезде тоже являются свидетелями его творческих начинаний.

Именно в этом уютном доме начался его путь к поэзии, так как здесь были написаны, начиная с «Колчуктогу ай», около 20 сборников его стихов,



кроме «Кыл чокулар». Старания здорового, взрослого джигита заняться музыкой, его безрезультатные попытки создать музыкальные произведения, бессонные ночи, проведенные за изучением музыкальной грамоты, его признания Уулча-эже в том, что «из него не выйдет музыканта, лучше стать поэтом» и сразу же выход в печать и вместе с ним успех у читателей – все это было начальной стадией его творчества.

Я сочла за счастье сидеть за столом и слушать воспоминания людей, которые вырастили человека большого таланта и известного всему миру микрохирурга. «Пусть Бог тебе поможет в твоем деле, пока мы живы, спроси, что тебя волнует, и защиши кандидатскую работу», – говорит мне Уулча-эже. «А вы долго живите. Для моей дальнейшей работы вы мне очень нужны», – говорю я.

Услышав песню Сардарбека Жумалиева на стихи Турара Кожомбердиева «Экинчи энем Уулчага» на глазах Уулча-эже навернулись слезы, так как припев этой песни воскрешал в памяти песню Жолдубая Кайыпова, написанную тоже на стихи Турара Кожомбердиева «Атам менен энеме». Песня, посвященная Уулче Кожомбердиевой, – это пример его сыновней обязанности перед родными.

Акын родился в селе Сары-Булак Жайылского района в семье почетного иуважаемого всеми пастуха Кожомберди-аксакала и был четвертым ребенком в семье. Самой старшей в семье была Уулча, далее – Гулюмкан, Эркин и Тураг. Когда Турагу было три года, из-за тяжелой болезни умерла мама – Гульнар, поэтому, проучившись в селе до четвертого класса, он уезжает в город к сестре Уулче и продолжает свою учебу в столице, в единственной тогда кыргызской школе № 5. А отец Турага остался в Суусамыре, чтобы смотреть за хозяйством.



В данное время школа № 5 переименована в гимназию. А раньше классная руководительница часто приглашала Уулча-эже в школу. Когда она, взволнованная, приходила в школу, то там ее встречала ватага обиженных девчонок. Кого-то он ударили, другую дернули за косички, в общем, всем порядком поднадоел. Уулча-эже, взбадривая девчонок, говорила: «Дорогие мои, ничего же не случилось, он же еще маленький, а как подрастет, то перестанет и за косички дергать, и обижать».

У поэтов, по природе, душа ранимая. Уулча-эже, зная уже тогда, что ее брат в будущем станет известным поэтом, оберегала его как могла и очень нежно к нему относилась. И если слезами можно было бы оживить мертвого человека, то Тураг давно был бы жив. Я думаю об этом всегда, когда вижу Уулча-эже.

Ее радует только то, что он оставил на память своему народу бесценные стихи, книги и воспоминания.

В трехкомнатной квартире становилось тихо, когда Тураг писал стихи, и даже маленький сын Уулча-эже Алмаз (Алмазбек Исманкулов, ныне известный микрохирург) сидел серьезно в своей комнатке. Волнуясь, Тураг потом всем читал новые стихи. Он часто писал о горах, о кыргызах, об отце и о матери...

Пролистывая книги поэта, можно прочитать стихи, посвященные его матери, и как будто очутишься в длинной светлой галерее. Перед глазами предстают каждодневные заботы и радости женщины, воспитание детей, печаль и внутренние противоречивые чувства, жизни женщины. Тураг превыше всего ставил образ матери и очень нежно, бережно относился к этой теме. Мать Турага, очень расстроенная тем обстоятельством, что после дочери Батин 6 сыновей умерли в детском возрасте, спе-



циально назвала его Тураром, в надежде на то, что Бог ее помилует и поможет.

Родив Турара, она оберегала его как могла, корамила только кашами, сливками. Ночью она боялась разбудить сына и часто встречала рассвет с ребенком на руках, несмотря на то, что руки становились ватными. Ее материнское сердце с трудом выносило плач ребенка во время его купания. Поэт чувствовал все это и выразил в своих стихах и материнскую любовь к сыну, и сыновнюю любовь к матери. «Если спросишь у меня огонек, весь огонь я отдаю тебе», – этим он показывает, что самый большой подарок – это огонь души. Такую же щедрость души Турар проявлял и по отношению к мачехе Касыке.

Турар очень любил свою мачеху и часто приезжал в гости, в село Сары-Булак. Перед отъездом он уединялся со своей мачехой в конце двора и долго там «секретничал». Все смеялись и говорили: «Ну что за секреты могут быть у них?» Оказывается, незаметно от всех Турар давал своей мачехе денег, чтобы она могла пойти в гости к родным и знакомым. Мачеха поэта, которая родила Кожомберди-аксакалу еще 9 детей, очень сильно переживала смерть Турара. Услышав ее слова: «Турар, на кого ты меня оставил?» народ очень удивился. Но оказывается, как говорится в народе, «добро слово и камень расплавит», и он своим отношением к ней сумел убрать барьер между пасынком и мачехой.

Часто, когда Турар приезжал в гости в село, он говорил ей: «Держи невесток в строгости, никого не бойся, командуй». Услышав однажды такой их разговор, Уулча-эже удивилась: «Зачем ты так говоришь о невестках? Лучше сказал бы, живите в мире и согласии».

Как-то раз он пришел домой очень радостный и сказал: «Мама – молодец! Всем невесткам жару

дала. Я ее похвалил», и рассмеялся. Настроение у него было отличное. А сам такой довольный, как малый ребенок. Оказывается, сама по себе тихая женщина, увидев Турара, расхрабрилась и отчитала всех своих невесток.

Как и все городские молодые люди, он мог и не знать ни языка, ни обычаев. Первому встречному человеку он мог показаться драчуном, в университете он был знаком и с водкой. Физически же он был очень крепким. Однажды ночью Турар подрался с десятью джигитами и, побив их всех, попал в милицию. Милиционеры, узнав всю историю драки, сами удивились, и отпустили его. И внутренний мир тоже соответствовал его внешнему виду. Это можно увидеть в его стихотворении:

Я родился в горах, где живет  
рядом с громом метель,  
я в горах оперился,  
как дерево звонкой листвою.

Мать кормила меня в седле.

Мать возила мою колыбель,  
пела песни, склонившись  
в седле надо мною.

*(Перевод Владимира Цыбина)*

Его страсть и тоска по горам были определяющими в его жизни. Несмотря на то, что в студенчестве у него было мало денег, он мог поехать к родителям за 80 км на велосипеде, увидевшись с ними, он радостный возвращался в город. Вспоминая свою поездку, он еще воодушевленнее писал стихи и сразу же давал Уулча-эже их почитать. Уулча-эже была для него своеобразным критиком и давала оценку его стихам. Когда Турар выпустил книгу «Токтогульская ГЭС», сестра, прочитав внимательно его стихи, строго сказала: «Турар, ты



включил еще не созревшие стихи!» На что тот шутливо ответил: «Эже, если бы я сидел и ждал, когда они созреют, то кто бы заботился тогда о сиротах?»

Теперь все эти дети выросли и уже имеют свои семьи. И в этих семьях с уважением относятся к портрету и книгам поэта. Дом, где он родился и умер, всегда полон гостей и вечера воспоминания стали своеобразной традицией, как Нооруз и Ороздо.

Однажды по приглашению учителей школы с. Сары-Булак мы, Уулча-эже, ее муж и современники поэта, поехали в село. Я очень удивилась тому, что в этой, в названной его именем школе, в жаркий летний день до обеда нас ждали ученики. А учителя не выдавали еще никому аттестатов. Учителя и ученики показали этим, насколько высоко они ценят творчество своего земляка.

Великих людей, по правилу, называют только по именам. Алыкул, Турар, Жолон... Имена многое значат. В 60–70 годы встречи Турара с читателями проходили при полном аншлаге.

Когда вспоминают Турара, его современники всегда говорят о его богатырском внешнем виде. А каждая история с участием Турара вспоминается всегда с улыбкой, так как это невозможно припомнить серьезно. Некоторые говорят о его проделках, некоторые отмечают его добропорядочность и доброту, честность, кто-то вспоминает его прямоту – говорить всегда в глаза, кто-то – его самоотверженность и упрямство. Турар во многом был похож на своего отца. Кожомберди-аксакал был таким же храбрым, здоровым, волевым. В рукопашной борьбе он часто побеждал других.

Позже, женившись, Турар до последних дней жил в однокомнатной квартире, где он написал стихи «На одном конце (стола – А. Э.) Кундуз го-

товит еду, на другом – Тураг пишет стихи». Его друг Асанбек Стамов, известный писатель, не раз предлагал ему новую квартиру. Тогда Союз писателей выдавал всем писателям и поэтам квартиры. Тураг поставил своего друга в неловкое положение отказом на его предложение, ответив: «Как я могу, если до меня в очереди другие люди?»

Алыкул говорил: – Как жаль, что хоть и великий мир, но все равно в чем-то мы обделены», так и в личной жизни Туара не все шло гладко. Его брак, говорят, был неудачным, и он всю любовь посвятил своей дочери Акылай и писал: «Лишь бы моя Акылай была жива-здорова, больше мне ничего не надо». Такая судьба свойственна почти всем знаменитым людям. Для творческого человека нет большей трагедии, когда рядом нет понимающего, готового вместе перенести все тяготы жизни терпеливого человека. Конечно, никто не вправе вмешиваться в чью-то жизнь. Но все равно в народе часто ходят и будут ходить слухи о личной жизни известных людей. Где правда, а где ложь – это удел литератороведов.

Но что ни говори, а поэт оставил юному поколению прекрасные стихи, и нет читателей, которые были бы равнодушны к его творчеству. Его фанаты каждый год ездят в селе Сары-Булак, к холму. Уже давно протоптанная тропинка помогает им, не утруждаясь, найти дорогу к могиле поэта. На огромном, как он сам, могильном камне написаны такие стихи:

Муз болуп тонуп қалар ысық каным,  
Құл болуп сөпөт болор алты саным,  
Ошондо да түпкүрүнөн ач өлүмдүн,  
Дапдаана көрүп турал өмүр таңын.

Перед поэтом преклоняешься, читаешь Коран. Удивляешься, как природа сама позаботилась и



посадила цветы вдоль тропинки. Внизу виднеется село. Небольшое село, но подарившее миру таких знаменитых поэтов, журналистов, художников как Субайылда Абыкадырова, Бекбай Алыкулов, Жылкычы Жапиев, Медербек Назаралиев, Турагай Чуйчуков, Талип Ибраимов, Жоомарт Кадырлиев, Усен Кудайбергенов. Идет столбом пыль, когда едут машины и телеги, маленькая девочка еле тащит ведро воды, дети провожают гостей наивными взглядами. Уезжая, я подумала, что с поэтами – вместе с Анатай-агай и Майрамкан-эже еще не раз приеду в это прекрасное село.

*Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА,  
кандидат филологических наук.  
Журнал «Курак», № 4, 2001-ж.*

## ПОЭТ ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ

### Основные сборники:

- «Луна в лужице», 1961 г.
- «Мы живем высоко в горах», 1965 г.
- «Солнце над вершинами», 1966 г.
- «Красное яблоко», 1965 г.
- «Утренняя симфония», 1968 г.
- «Беке и Меке», 1969 г.
- «Солнце. Земля. Сердце», 1970 г.
- «Негаснущий очаг», 1972 г.
- «Стихи», 1972 г.
- «Мать и огонь», 1972 г.
- «Розовый вечер», 1973 г.
- «Светлое окно», 1975 г.
- «Токтогульская ГЭС», 1976 г.
- «Утренняя звезда», 1979 г.
- «Горы при свете луны» 1981 г.
- «Гостицы», 1982 г.
- «Родник песен», 1984 г.
- «Высокие вершины», 1988 г.



## Детство

Тураг Кожомбердиев родился в 1941 году 22 июня в селе Сары-Булак Жайылского района.

Отец его по роду своей работы был табунщиком. Семья постоянно кочевала с пастбища на пастбище, и новорожденного перевозили на лошадях в люльке. Позже Тураг шутил, что ездить на коне научился еще с люльки.

Когда Турагу было четыре года, умерла его мать, и он остался на попечении своей старшей сестры – школьницы.

Мальчик очень тосковал по матери, но со временем стал сматываться с этой потерей и даже совсем забывался, играя со своим сверстниками в камешки, ловя рыб в речушках жайлоо, наслаждаясь журчанием горных родников. Он очень любил прислушиваться к пению птиц, восхищался тем, что солнце в горах поднимается прямо со скал, и его можно было буквально «достать рукой».

После окончания начальных классов в родном селе (ныне эта школа носит имя поэта Турага Кожомбердиева) он переезжает в город Фрунзе, где живет у своей старшей (к тому времени уже замужней) сестры Уулчи, которая заменила ему мать, взяв на себя все заботы о нем. Позже, став известным поэтом, Тураг посвятил ей несколько своих стихов. Один из них называется «Второй матери Уулче». После прочтения этого стихотворения народный поэт Кыргызстана Темиркул Уметалиев восхищенно говорил, что поэтическое произведение, столь вдохновенно возвышающее мать, способен написать только человек щедрой души и необыкновенного таланта.

Во Фрунзе Тураг учится в школе №5 – единственной в то время школе, обучающей детей на кыргызском языке. Здесь начинается период его



самоутверждения. Тураг усиленно занимается спортом, отдавая предпочтение боксу. Увлекается музыкой, как только начинаются летние каникулы, он мчится к своей стихии – горам, табунам.

Вновь окружают его изумительно красивые, величавые горы, головокружительные высоты, открываются перед ним изумительные ландшафты, он вдыхает янтарный горный воздух, ароматный запах кумыса. Всё это будоражит воображение юноши, свои ощущения он стремится передать в поэтической форме – так появляются первые стихотворные строки будущего поэта.

## Юность

Тураг помогает отцу укрощать строптивых коней, заботится о своих многочисленных братьях и сестрах, родившихся от второго брака отца. Приглядывается к характеру каждого из них. И о них написал Тураг свои первые стихи, которые затем составили основу его первой книжки для детей.

Однако после окончания средней школы Тураг хотел поступить в музыкальное учебное заведение. Но у него не было начального музыкального образования. Поэтому его сестра, хорошо знающая его увлечение поэзией, настояла на том, чтобы он поступил на филологический факультет. Так Тураг Кожомбердиев в 1959 году становится студентом первого курса филологического факультета Кыргызского государственного университета.

## Первая проба пера

В том же году первое стихотворение Турага было напечатано в республиканской газете «Мугалимдер газетасы» («Учительская газета»).

А через два года в 1961 году вышел его первый сборник стихов под названием «Луна в лужице»,



написанный им для детворы. Небольшая книжка с интригующим названием была встречена читателями и литературной общественностью с большим интересом и принесла молодому автору всеобщее признание. Вскоре эти стихи вошли в учебную программу школ.

Турагу Кожомбердиеву в то время было всего лишь двадцать лет. Он вошел в литературу триумфально. «В кыргызскую литературу, — писал народный поэт Т. Уметалиев, — пришел большой самобытный талант».

Его мнение разделили и другие корифеи кыргызской национальной литературы: А. Токомбаев, Ч. Айтматов, С. Эралиев, Т. Касымбеков и др.

Стихи, написанные Турагором Кожомбердиевым для детей, были глубоко проникновенны и свежи. Поэтому они и читаются с одинаковым интересом как детьми, так и взрослыми.

Вот некоторые из них:

### Прятки

Улетели, будто стая,  
Малабай, Меке, Ашим,  
Тихо спрятались в сарае.  
Ходит, ищет их Касым.  
Вот направился к сараю,  
Тут не выдержал Ашим,  
Закричал: меня здесь нет!  
Не ищи меня Касым!

\* \* \*

Кемел яму долго рыл,  
Вырыл, ветками закрыл.  
«Я затем ее копал,  
Чтобы кто-нибудь упал!»

Эй, прохожий, поспеши,  
Кемелбека насмеши!  
Ждал напрасно день-деньской,  
Ждать устал – пошел домой.

Вдруг у парня из-под ног  
С лаем выскочил щенок.  
Бедный Кемел задрожал,  
Без оглядки побежал.  
Бух! И в ямочку упал...  
Для того ведь и копал.

### Луна в лужице

Вышел вечером и вижу:  
В луже плавает луна.  
Я подкрался к ней поближе,  
Не сбежала бы она!

Ах, как взять ее хотелось!..  
Только руку опустил –  
На кусочки разлетелась...  
Упустил, упустил...

### Цыплята

Цыплятам только по два дня,  
Они загадки для меня.  
Недавно вывелись цыплята,  
А бегают – быстрее брата!  
Мой брат ползет,  
Не устает  
И отстает...  
Цыплятам только по два дня –  
Они загадки для меня.



## Облака

Облака, облака  
 К нам летят издалека.  
 То – похожи на оленя,  
 То – похожи на быка.

То похожи на верблюда,  
 То похожи на козла...  
 Расскажите, вы откуда?  
 Расскажите, как дела?

Отвечают облака:  
 «Наша ноша нелегка.  
 Мы в себе несем дожди,  
 Ты немного подожди –  
 В тучу соберемся,  
 Весело прольемся».

## Про Беке, Кеке и Меке

Толстопузый Беке,  
 Лопоухий Кеке  
 И хвастливый Меке  
 С хворостинкой в руке  
 Взгромоздились втроем на козла,  
 И довез их козел до угла.

Но на углу  
 Надоело козлу.  
 «Не катать же мне их по аилу?» –  
 Подумал козел и спиною тряхнул,  
 И джигитов отчаянных  
 Перевернул.  
 Кувыркнулся Беке,  
 Раствянулся Кеке,  
 Полетел и в колючку уткнулся Меке.

Заорал Беке,  
Заревел Кеке,  
Захныкал хвастливый Меке.

Кто же, скажите, во всем виноват,  
Старый козел или трое ребят?

Стихи поэта Турара Кожомбердиева издавались в России и др. республиках («Стихи», «Беке и Меке», «Верблюд и муравей», «В сани я запряг жука» и др.).

В те же годы Турар Кожомбердиев писал стихи и для взрослых.

«На мое имя, – вспоминал московский поэт Владимир Цыбин, – в 1962 году были присланы подстрочкинки стихов неизвестного еще мне киргизского поэта. Я прочел их и был ошеломлен силой и выразительностью этих строк». Это были главы поэмы Турара Кожомбердиева «Слово о бессмертии», опубликованные в седьмом номере журнала «Молодая гвардия» в 1963 году. Предлагаем отрывок из этого произведения:

### 1941 год

Сапоги! Сапоги!  
На армиях  
В тысячи тонн  
Шаг – слезы,  
Шаг – раны,  
Шаг – стон.  
Сапоги! Сапоги!  
По тропам идут все лютей,  
И кажется есть сапоги,  
И нет в них обутых людей.  
Сапоги,  
Одни сапоги  
Сквозь пепел, сквозь пламя, сквозь мрак.



Туда на Восток  
 Бравурный полчищ шаг.  
 И только могилы,  
 И горе вперед на сто лет.  
 Шаг в смерть. Шаг в скорбь...  
 «Превыше Германии нет!»  
 Друг мой, товарищ –  
 Это ты на снегу и льду  
 Упал посреди бессмертия,  
 Крик «Мама!» зажав во рту...

Сапоги! Сапоги!  
 Стучат, как часы, сапоги.  
 И шаги – через юность убитых шаги.  
 Но пули мертвы,  
 И осколки снарядов мертвы  
 перед бессмертием солдата.

*(Перевод В. Цыбина)*

После окончания Государственного университета в 1966 г. Тураг Кожомбердиев работает литературным сотрудником в республиканской пионерской газете «Кыргызстан пионери», редактором издательства «Кыргызстан» и др. издательствах.

Трудится он вдохновенно, упорно и плодотворно, оттачивая каждое слово. О своем поэтическом кре- до Тураг Кожомбердиев писал:

«Слова с широким размахом крыла  
 Ищу в сотнях летучих слов.  
 В мир лучше  
 пустить одного  
 клекочущего орла,  
 Чем тысячу  
 чирикающих  
 воробьев!»



Произведения Турара Кожомбердиева можно безошибочно определить с первых же строк. Поэтические сборники Турара Кожомбердиева «Красное яблоко», «Утренняя симфония» в 1970 были удостоены премии Ленинского комсомола.

В 1972 г. московское издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет сборник произведений авторов – лауреатов премии комсомола 1969–1972 годов. В нем творчество молодого кыргызского поэта Турара Кожомбердиева было представлено под заголовком «Поэт с большим будущим», и там же был приведен отклик одной читательницы, которая писала, что «...поэзия Турара Кожомбердиева празднична и необычна, как живопись Сарьяна». «Трудно не согласиться с читательницей...», – писал народный поэт Кыргызстана Суюмбай Эралиев.

Ниже приводятся несколько стихотворений Турара Кожомбердиева, опубликованных издательским домом «Молодая гвардия» в 1974 году (перевод В. Цыбина).

### Я – сын гор

Я родился в горах, где живет рядом  
с громом метель.

Я в горах оперился,  
Как дерево звонкой листвою.  
Мать кормила меня в седле,  
Мать возила мою колыбель,  
Пела песни, склонившись в седле  
надо мною.

Собирал я в карманы разноцветных  
горных камней,  
Усмирял стригунов непокорных –  
Как нравилось делать мне это!  
А когда в небе месяц выводил  
хороводы огней,



Я просил, чтобы отец  
Доставал их, как ягоды с неба.  
Только где-то за дверью без устали  
тянется вой,  
В юрту нос свой сует  
То ли волк, то ли лютая выюга.  
Я учился скакать на конях с колыбели  
самой,  
Я привык проверять, крепко ли седло  
и подпруга.  
Перед праздником я трехлеток любил  
объезжать,  
По широким ущельям  
Звон тяжелых копыт раздавался,  
И в обнимку с бураном  
Я привык на снегу засыпать,  
Возле теплого бока своего скакуна  
согревался.  
Я родился в горах, где живет рядом  
с громом метель,  
Я в горах оперился,  
Как дерево звонкой листвою.  
Мать кормила меня в седле, мать возила  
мою колыбель,  
пела песню, склонившись в седле надо  
мною...

### Отец казался солнцем мне...

Силуэт его вижу неизменно,  
Ведь когда-то был отцу я до колена.  
Всё, как в сказке,  
А из сказки в быль, как в омут –  
мир тогда ковром был шелковым  
обернут.  
Мы с отцом орехи камнем разбивали,  
Мы на сене луговинном засыпали.

И за плугом  
целиной шагали горной,  
Искры белые светили в глине черной,  
И, как камни, затвердевшие лепешки  
Мы жевали, уплетали с ним до крошки.  
Сон!

Отец своих лошадок погонял,  
по колени в теплой глине увязал.  
Много ль нужно босоногой ребятне?  
Мой отец тогда казался солнцем мне,  
Силуэт его я вижу неизменно,  
был тогда отцу я ростом до колена...

### Ладонь

Я на ладони поднял ввысь птенца...  
Ладонь,  
гнездом ты стала,  
птичьим домом!  
А мир вокруг! И дали без конца,  
И небо с гулким куполом бездонным.  
Птенец смешной, взъерошенный,  
дрожал,  
Он жаждал взмыть навстречу солнцу,  
маю.  
О, сколько раз в ладонях я держал  
Птенцов –  
Считаю, не пересчитаю.  
Я тихо улыбаюсь –  
здесь со мной  
Комочек жизни, словно шар земной.

### Солнце

Встало солнце, светит горячей,  
Землю влагой радостно поя...

Чей он, свет?  
Для всех он!



И ничей?  
Где его законные края?

Взгляд в рассветной сини искупай,  
Встреть улыбкой солнечный восход...  
Солнце –  
Не скуче, не жадный бай,  
Мэды за свой подарок не берет.

Светит солнце!  
Весел ты и сыт,  
Можно сеять,  
Жать,  
Любить,  
Творить!  
В глубине души острее стыд,  
чем такой подарок одарить?

### Зрелость

Тураг Кожомбердиев обладал особым даром проникновения в образ.

Вот с какой поэтической силой им был передан трагизм утраты зрения на войне:

«...пуля настигла от ДОТа  
всего в трех шагах.  
Два солнца потухли,  
Навеки потухли в глазах...»

«Метафоры Туара, – писал известный литератор Салижан Жигитов, – невозможно читать без трепета. В этом он является непревзойденным». Тураг Кожомбердиев обладал редкостным чутьем, тонко подмечал едва уловимые черты явлений жизни или окружающего мира. Умел создавать удивительно тонкие и яркие, сочные поэтические картины.



Им совместно с известными композиторами К.Молдобасановым и Н.Давлесовым был создан ряд ораторий и кантат. На его стихи были сочинены более шестисот мелодий.

Стихи поэта Турара Кожомбердиева переведены на английский, французский, чешский, русский, украинский, молдавский и другие языки.

Создавая шедевры, Турар Кожомбердиев имел весьма скромные жилищные условия: жил в хрущевской двухкомнатной «распашонке», в которой, кроме семьи, состоящей из четырех человек, ютились еще многочисленные братья и сестры, обучающиеся в учебных заведениях г.Фрунзе. Свое жилище поэт Турар Кожомбердиев с сарказмом сравнивал с перепелиным гнездом.

«Не претендую на целое, – писал Турар Кожомбердиев, – доволен я крохами. Лишь бы труд мой был полезен народу». «Его стихи, – писал известный литературовед Е. Озмитель, – заставляют думать о судьбе миллионов людей, за которых болит сердце поэта».

За год до смерти поэта в 1988 году вышел его сборник стихов под названием «Кыл чокулар» («Высокие вершины»). Когда один из читателей поинтересовался у автора названием его новой книги, он ответил, что считает, что только теперь достиг вершин поэтического мастерства и в дальнейшем обязан создавать еще более яркие произведения.

Вскоре поэт приступает к написанию нового цикла стихов под названием «Великий эпос бытия». Одновременно им был собран и подготовлен большой материал для написания трагикомедии, в которой, по замыслу Турара Кожомбердиева, должны были играть всего лишь четыре актера. Но воплотиться этим и многим другим планам поэта помешала его внезапная смерть: 30 января 1989 года, когда он работал дома, сердце его остановилось...



В эти дни поэту исполнилось бы 60 лет. Жаль, что его жизнь оборвалась в самом расцвете творческих сил. Тем не менее, оставшееся богатое литературное наследие поэта придаёт нам уверенность в том, что ещё не одно поколение людей будет встречаться с неповторимыми произведениями Турада Кожомбердиева – подлинными жемчужинами кыргызской поэзии.

### Высказывания известных людей о Тураде Кожомбердиеве

*Турад Кожомбердиев пришел в литературу триумфально. В кыргызскую литературу пришел большой и самобытный талант».*

*Темиркул УМЕТАЛИЕВ,  
Народный поэт КР*

*«...Бывают врожденные таланты. Они смело входят в литературу и занимают там подобающее почетное место. Одним из таких самобытных талантов был Турад Кожомбердиев...»*

*Эрнис ТУРСУНОВ,  
Народный поэт КР*

*«...Турад Кожомбердиев был врожденным поэтом, владеющим особым даром; примененные Турадом метафоры невозможно читать без трепета. ...В Кыргызстане пока нет поэта, превзошедшего Турада».*

*Салижан ЖИГИТОВ,  
литературовед, критик, поэт,  
доктор филологических наук, профессор*

*«Его стихи заставляют думать о судьбе миллионов людей, за которых болит сердце поэта».*

*Е. ОЗМИТЕЛЬ,  
доктор филологических наук, профессор*



«Прочитав впервые стихи Турада Кожомбердиева, я был ошеломлён силой и выразительностью этих строк».

**В. ЦЫБИН,**  
*поэт и переводчик (г. Москва)*

«Даже если бы Турад не написал ничего, кроме сборника стихов «Луна в лужице», он всё равно занял бы достойное место в истории литературы Кыргызстана».

**Асанбек СТАМОВ,**  
*Народный писатель КР*

«Стихи Турада Кожомбердиева насыщены глубокими философскими мыслями. А его стихотворение «Акындар» является поэтическим манифестом».

**Аман ТОКТОГУЛОВ,**  
*литератор*

«В применении в стихосложении метафор Турад Кожомбердиев был и остается непревзойденным мастером».

**Анатай ОМУРКАНОВ,**  
*Народный поэт КР*

«Поэтический дар Турада Кожомбердиева является одним из самых ярких в кыргызской литературе».

**Субайылда АБДЫКАДЫРОВА,**  
*поэтесса, заслуженный деятель культуры КР*

**«Общественный рейтинг», 21 июня, 2001 г.**

### III бөлүм

«Адам жоктур сага сүгүн артпаган  
Акын жоктур сени жазбаган».

(«Кыргыз түусү» гезити,  
25-27-декабрь, 2007-ж.)

### ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ АКЫНДАРДЫН ООЗУНДА

#### КЫЗЫЛ ОТ

(Поэмадан)  
T. Кожомбердиевге

#### I

Кылкызыл оттой жанып түндү өрттөгөн.  
Кыргызга кимдер келип ким кетпеген...?  
Мен бүгүн алп акынга таазим кылам.  
Үрдаймын ыр буюрган милдет менен.

#### II

Ажайып Ала-Тоонун коюнунда,  
Төрөлүп улуу жайдын толугунда.  
Жаркырап бир дайра агып келе жатты,  
Сары-Өзөн таштарынын конулунда.

Ал тунук тунуктугун ушундан бил!  
Көрүнбөйт кабагынан туман-киргил.  
Шаңкайган улуу тоодон узап чыгып,  
Шашылып жолдо келет күндүр-түндүр.

Шарп этип кызыктырган дабыштары,  
Шарында ыргып ойноп балыктары,  
Жол менен шыбырашып туруп калат,  
Жээгинде шыңга бойлуу камыштары.

Күлө албайт келесоолор мыйыгынан  
Сүрдөшөт поэзия ыйыгынан.

Ак ташы, кызыл ташы, кара ташы  
Көрүнүп турат суунун тунугунан.

Тоо берген ак дайрага кубанасың,  
Толкундун кайрыктарын угаласың.  
Урпактын моюнуна ыр байлаптыр,  
Ушундай элестелет... Туар ақын.

Ошол ыр, суулар кечип... бел ашкансыйт  
Ошол ыр, аттай чуркап тер аккансыйт.  
Урпактар алгаласа... конгуроодой  
Ургулап эл ойготуп келаткансыйт.

Жол болуп эртеңдердин чүрпесүнө,  
Гүл сунуп акыйкаттын бийкечине.  
Ак дайра... алп ақынды эске салды  
Ачылган поэзия тилкесине...

### III

Күнөстүү Ала-Тоонун бир жеринде,  
Күндөрдүн зымыраган ирмеминде,  
Керемет бир даракты көрүп калдым,  
Кезинде ыр жазам деп жүргөнүмдө.

Туш-тушка бутактары чачыраган,  
Тууган жер карегиндей асыраган,  
Жабылып жалбырактар кол чабышып,  
Миндеген алакандай шатыраган.

Күнөстөп кары келет, жаш да келет,  
Күүгүмдө... күздө... жайда... жазда келет:  
Үшкүрүп дарак онтоп жибергенде,  
Үйрүлүп чокусунан асман өбөт.

Дарактын бир бутагын күкүк ээлеп...  
Бирөөндө... булбул безеп күүсүн элеп,



Дагы бир бутагында торгой сайрап,  
Сандаган парандалар тегеренет.

Жактырбайт жеткен арам сасыктарды...  
Кайгыдан каректери ачышканды,  
Бооруна бекем кысат тууганындай,  
...Жашырат жалбырагы ашыктарды.

Кулпунуп конуп алган айрыгына,  
Күштардын ким эрибейт кайрыгына,  
Дарактын мынча бийик өскөндүгү,  
Жакпай да жүргөн чыгаар айрымына.

Арсыздар акыйкattан жеңилгендир,  
Айбандар: «Жоготом» – деп темингендир.  
Чыдабай кара жерди оюп кирип,  
Чычкандай тамырларын кемиргендир.

Аз болуп ат салыша чыккандары,  
Көп болуп көрө алышпай кысканганы.  
Чындыктын бороонунан корголошуп,  
Чыйпыктайт поэзия чычкандары.

Боштордун тийип турган намысына,  
Бороондун колу жетпей далысына.  
Сулуулар, не бир кыйын акылдуулар,  
Суктанып өткөн чыгаар дабышына.

Ырыңа канча катар кумарданат,  
Ышкыбоз жаш акындар кыялданат.  
Текебер тежиктердей бой көтөрбөй,  
Термелет теребелге Турап дарак.

Ичинде миң сандаган майда бактын  
Ийилип улуу боюн кайда катсын..?  
Жаңы эле жазып жүргөн тай күлүктөр  
Жанында чогулчубуз ал дарактын...

Бардыгы чыгат экен чекке жетсе,  
Арга жок азыр кайра эстебеске.  
– «Басасың дагы далай кыйла жол» – деп,  
Башымдан сылап койгон кездер эсте...

...Эгер сен ыр шаарына келбегенде,  
Эки эсе кыйын турмак пенделерге.  
Көбүнүн ыр дүйнөсү кедей болмок,  
Көк чийген дарагыңды көрбөгөндө.

...Эгер сен ыр талаага акпаганда,  
Турбасаң мисал болуп башкаларга.  
Канча акын майда болуп кала бермек,  
Кайрылып сени туурап жазбаганда...

#### IV

Аркардай айырмаң бар башкалардан,  
Арааның алыс кеткен бакмалардан.  
«Секирип кой өтөт» – деп ким ишенет,  
Сен өзүң каргып өткөн аскалардан.

Колдоонун талантка не кереги бар?  
Өзү эле колдоп кетмек терең ырлар.  
Аркардын ээси болбойт... бакмалардын,  
Байкасаң багып жүргөн ээлери бар.

Каткыrbай, табалабай күйүккөнгө,  
Арга издеп туруучу элең сүйүнткөнгө.  
Ар кимде кудай кылбай... эч ээси жок  
Аркардай кала бердиң бийиктерде...

Ырларда көп сырлардын ачкычы бар.  
«Теңелгин!» – деп кудурет чакты сынаар.  
Жакшы акыны жок элден шордуу эл жок,  
Бул жагынан кыргыздын бактысы бар.

Турбадык бир да мүнөт биз үмүтсүз,  
Кетишти канча жылдар изи жиксиз.



Турмуштун татаалдығы жөргөмүштүн,  
Тартылган желесиндей түшүнүксүз...

Көңүлдүн канча ырларын жаратпадың?  
Көлчүктүн тынчын алган, шар акканың.  
Сел болуп шыгың кирип турган кезде,  
Сезбедиң түн келгенин, таң атканын.

Сен жоксуз, жок болсоң да бу чактарда,  
Ырларың булбулдардай учат танда.  
Бакалар чымырканып секирсе да,  
Жетпеди сен отурган бутактарга.

## V

Окугам, ойго түшкөм, барактагам,  
Ырларың бийлеп, ырдап, шарактаган.  
Бир дагы ыр болболтур ал китепте,  
Мен окуп жакпай калып, жаратпаган.

Энени «отко» кошуп жазыптырсын,  
Элжиреп журөгүңе басыптырсың.  
Алыкул Ысық-Көлдү кандай ачса,  
«Апаны» так ошондой ачыптырсың.

Жазыпсың кубанычты, өкүттөрдү,  
Аттарды, аскаларды, бешиктерди.  
Анда мен ырларыңдан элестеткем,  
Ааламга соң ачылган эшиктерди.

Сен элге жакшылыктын кабарысың,  
Баймандын ыйлас турган аянысың.  
«Энени» окугандар энесинен,  
Уялып, урмат кылып калаары чын...

Жүрөктөн ур ағызып кыялдардай,  
Жүз бурбай төккөн сайын кумар канбай,  
Бир басып Жолон менен жургөндүрсүң,  
Кыр-кырдан үн салышкан уларлардай...



## VI

...Заңгырап жолдо турат бир имарат,  
Чубуруп бири кетсе бири барат.  
Факультет ақын Туар атындағы,  
Ақындар ыр жағынан билим алат.

Ажайып бөлмелөрүн болбойт санап,  
Жандуудай сүрөттөрү тамыр, қагат.  
Арзуунун сырларынан айтып берет,  
Эненин эмне экенин эске салат...

Тоолордун токтоо турган сүрөттөрүн,  
Тополоң тоолук элдин күрөштөрүн,  
Ишаарат менен гана айтып турат  
Илгерки бабалардын мұнәздөрү.

Баары бар кыздан баштап, чалга чейин,  
Кыпкызыл гүлдөн баштап, карга чейин.  
Капыстан мен да барып кирип калып,  
Олтурам баш көтөрбөй таңга чейин...

Кылыктуу кыздар кирип, жигит кирип,  
Балбылдайт бурчтарында үмүт күйүп.  
Кыргыздын адам аттуу сан жолдорун,  
Тургансыйт ушул жерден бириктирип.

Окушат, өкүнүшөт... жылмайышат,  
Кубанса кыялдары жыргап учат.  
Кимде ким? Келбей калса имаратка  
Ырлардын жыргалынан кур калышат.

Дарак да... дарыя да... имарат да...  
Карытып кылымдарды бурагат да.  
Байкалбай эл ичине сицип кетип,  
Баарысы конуп алган «Туар» атка.



## VII

Унуптай жүргөн өндүү эл өзүңдү,  
Унуппайм аз да болсо кеңешинди.  
Телмирип кәэде карап калчу болдум,  
Сен ашпай токтоп калган белесинди...

Кыргызда сендей акын аз жарапат,  
Кылымдар өзү келип тактап алат.  
Жанагы кереги жок таланттардын,  
Ырлары бакалардай сазда калат.

Чурулдал бак-бак этээр... эчтеме эмес,  
Алар ким..? Алар тунук кепке мерес.  
Булбулдун кадырына жетпейт алар,  
Бууданга эч бир эшек жеткен эмес.

## VIII

Колтуктап китебинди баскан далай,  
Кол сундуң кичүүлөргө жан тандабай.  
Кокустан кош дебеске арга да жок,  
Кош эми, кайран акын Ак дайрадай.

Ырларың жашай бермек аруу жандай,  
Ар таңда күндү тоскон айылдардай.  
Канчаның жүрөгүндө кала бердин,  
Кош акын түндү тилген чагылгандай...

Алыссы кыялдардын кыйырындай,  
Айкөл бир адамдардын чын ырындай.  
Туласың тууган жердин жүрөгүндө,  
Бир сырдуу үнсүздүктүн шыбырындай.

*Барчынбек БУГУБАЕВ.*



## КУДУРЕТТҮҮ КҮЧТҮҮ АҚЫН

Өзү тоодой ыры болчу зецирдей,  
Окуганда кимдин ыры дедирбей.  
Көпчүлүгү сүрдөп турчу Туардан  
Сөзүнө анын ыр жараткан тецирдей.

Турса дагы ыр кудайы сыйктуу,  
Назик эле жаш баладай уяттуу.  
Учуп кетти мухит беттеп кайран эр  
Минген аты Пегас алтын түяктуу.

Жарк-журк этсе тээ асмандан чагылган,  
Деп билгиле Туар элин сагынган,  
Төбөбүздөн өтүп барат ошондо  
Камчысын чаап балбылдаган жалындан.

Кылымдардан кылымдарга үн берип,  
Кетти ақын арабызга бир келип.  
Бул өмүрдүн күнү көзгө көрүнбөйт,  
Кеткениндөй кирпигиң бир ирмелип.

Калса калар ал Туардын ырында,  
Пендең түшкүр жалган жашап чынында.  
Өтөт экен дүнүйөгө алданып,  
Түшүналбай өмүрүнүн сырын да.

Өтөт өмүр мезгилдерге тепселип,  
Торко электен нечен ирет экчелип.  
Кудурети күчтүү ақын ыр менен  
Коюп кетти өзүнө өлбөс эстелик.

*Субайылда АБДЫКАДЫРОВА.*



## ТУРАРГА

Акындар сенден сүрдөп турар эле,  
 Уга элек жаңы үндү угар эле.  
 Ачылып алдыбызда жаңы дүйнө,  
 Көрө элек көркөмдүкту туюр элек.  
 Сезимди селт эткизген сергек ойлор,  
 Жаңычыл ырларыңа кумар элек.  
 Көрүнүп ырдын алпы падышасы,  
 Өзүндөн ыйбаа кылышп турар элек.  
 Күпүлдөп оргуштаган ыр дайраңа,  
 Кубанып эркин кулач ураг элек.  
 Тазарып дил жаңырып, көздөр жаңып,  
 Ырынды окушунду сурар элек.  
 Жашарып жандүйнебүз жаңыланып,  
 Сүйүнүн сырларына тунар элек.  
 Ал ырлар эл ичинде жүрөт шаңшып,  
 Кыргыздын ырларынын шаңын ачып,  
 Табыйгат бизге берген сен бир белек!

Сен жаккан ырдан бүткөн коломтого,  
 Ой тамызғы от сурап баар элек.  
 Ойлордун от ордосу ыр дүйнөңе,  
 Жылышып жалышына жанар элек.  
 Сен айткан алп сөздөрдөн кудуреттүү,  
 Кубаттуу ырдан кубат алар элек.  
 Суктаныш алышп кетти ажал дагы,  
 Аттиң ай, сени жоктоп калар белек!

Күүлдөп поэзия асманында,  
 Бир келип шаңшып учкан шумкар элең.  
 Гүлдергө жан киргизип көпөлөктөй,  
 Жашоого кумар элең, күштар элең.  
 Ай көрүп, көлчүктөн да жаркыратып,  
 Ажайышп сулуулукту сунар элең.  
 Дүйнөнү карап бала көзү менен,  
 Баланын балдай шириң сөзү менен,  
 Тамшанта айтып берип уктаар элең.



Үйманга сугарылып бала мүнөз,  
Алп туруп жаш баладай уяң элең.

Заңкайган бийик боюң кичик болуп,  
Улуудан ыйбаа кылып турар элең.  
Туу тутуп адамдыкты, адалдыкты,  
Мелжиген ырдан сепил курага элең.  
Сен бүгүн тириүү болсоң атаганат,  
Жалганды көзгө сайып ырың менен,  
Чындыктын туусун ыргап турар элең.  
Жарк эткен кылыштан курч сөзүң менен,  
Жаманды жакшылыкка бурага элең.  
Эч кимге окшобогон кайталангыс,  
Бир гана Турага тең Турага элең.  
Жакшы ырларга сугарылып ар кылымда,  
Кыргызга кайталанып турар белең!

*Гүлсайра МОМУНОВА.*

## ЖАЛП ӨЧКӨН УЛУУ ЖЫЛДЫЗДАЙ

(Акын Турагының эстелигине)

Залкар ойдун чечип татаал түйүнүн  
Баркын билип аруу назик сүйүүнүн.  
Токтоо мүнөз дилдиретип жүрөгүң,  
Башкача эле сүрөткерлик туюмун.  
Шыңга бойлуу, жоодур көздүү жан элең  
Жайнап күлүп жараашыгың бар элең.

Тамашакөй сөзүң болот уламыш,  
Жазуучулар арасында дагы эле.  
Акын Турага айкөлдүгүң, жумшагың,  
Музга өмүрлүү ырга күчтү жумшадың.  
Калк кадырлап кулак төшөп тыңшаган,  
Чыгармандан көктөйт кыргыз урпагың.

Куудул сөзүң алаксытып адамды,  
Айыктырчу өйүп турган жаранды.



Барпаландалап бар дүйнөндү чаччу элең,  
Эргип шилтеп ойдолотуп каламды.

Багыт берип жаш талапкер балдарга,  
Мөлтур башат ыр тизмектүү жардамга.  
Аянбастан көп жыл эмгек өтөдүң,  
Окурманың, калемдештер арманда...

Жакшы ырда эле жаркын ойлуу буралуун,  
Жайдак калып тоого минчү кунаның.  
Гүл таажысы тамчыларды чогулткан,  
Бейитинде бекем жаттың, Туарым.

Кебелбеген, кейибеген, тайбаган,  
Мұдурұлбәй ыр кемесин айдаган.  
Алп жүрөктүү акын Туар өткөн, – деп,  
Арман кылып айтпаганга барбы аргаң?

Залкар ойдуун чечип татаал түйүнүн,  
Баасын өлчөп билген накта сүйүүнүн.  
Жаз нөшөргө көңүл чайып ачылган,  
Кереметтей сезилчү эле туюмуң.

*Дүйшөбүбү ЖАМАНСАРТОВА.*

## СҮРӨТ

(*Туар Кожомбердиевге*)

Тәэ алышка тиктеп турат алп акын  
Тириүлүккө салып бүгүн аркасын.  
Анткен менен жакшы ыры бар акынды  
Арабызда жок деп кантип айтасың.

Сүрөтүндү карайм, албайм көзүмдү,  
Аттиң десен, көргөн жокмун өзүндү.  
А ичимде берип жаттым убада:  
«Мен ыр менен алып берем өчүндү».

Кайталангыс жан экенсиң бир келген,  
Акындардын акыны деп иргелген.



Мен жек көрүп кеттим ошол мүнөттү,  
Сенин көзүң акыркы ирээт ирмелген.

Конур күздүн жалбырагын тебелейм,  
Өмүрүңөр кыска ушундай неге дейм.  
Ушул акын өзү жазган жамгырдай,  
Жерди сабап шатыр-шутур себелейм.

*Жылар ИСАБАЕВА,  
«Кыргыз Туусу», 1992-ж.*

### ЖАШООН ҮЛАП, ҮРЛАРЫҢ ЖАШАЙ БЕРЕТ

Кыялдын ыр кайрыгы сезим чертип,  
Камырдай ыр ийлеген ойлор кечип.  
Жарышып мезгил менен бараткансыйт,  
Өзүндөй алп ырлары дүйнө кезип.

«Тагдырдын буйругу» – деп баарын билип,  
Заңкайган сүрдүү тоолор башын ийип.  
Катышып зор акынды коюнуна,  
Калгандай айтпай далай сырды билип.

Тоолор дем, тоолор кубат берген ага,  
Берметтей булак суусун жуткан каны.  
Кызыл тил, алп таланттын өлбес ээси,  
Акындын залкарь эле Турар ага!

Жол тартсам алмашактуу Сары-Булакка,  
Оюмда... тоолор, Турар, жолду каты...  
Сагынып, тууган жерге сүйүсү артып,  
Канча ирет жүзүн чайган мөл булакка...

Суктанам, алп жүрөктү жарып чыккан,  
Ыңлардын гүлдөй назик ыргагына.  
Сыймыктуу мекендешим, ыры жашайт,  
Ың сүйгөн жүрөктөрдүн кылдарында.

*Жаңыл БЕКТЕНОВА.*



Шум ажал ушунчалык катаал белем,  
Кечээ эле мен сүйлөшкөм Туар менен.  
«Кечке жуук көз жумуптур», – деп укканда  
«Дүр-р...» этип муздай түштү бүткүл денем.

Кечээ эле телефонду мага чалып,  
Ир алды ден соолуктан кабар алып,  
Андан соң: «Унутпасаң?...» – деген әлең  
Бар жазган эскерүүндү ойго салып.

Көңүлдө жок эле да кылдай күмөн:  
«Аныңды жазга сактап кылам үрөн», –  
Деп айтсам сен да күлдүң, мен да құлдум,  
А, минтип көз жумаарың кайдан билем?

Ачышат туз куйгандай ичим азыр...  
Айрылдык чоң ақындан капыл-тапыл.  
Күн етөөр... Откөн сайын ордуң толбой,  
Кыргызга жазган ырың балдай татыр.

Эскерип бирге жүргөн чактарыңды,  
Эстээрбиз улам жакшы жактарыңды.  
Биз түгүл, бүткүл кыргыз унута койбос,  
«От өчпөс коломтосун» жазганыңды.

Көтөрүп келатканда элдин жүгүн,  
Жалп өчтү асмандағы жарық күнүң,  
Койнуна кара жердин кыйбай турам,  
Кош болгун, эсил кайран Туар иним!

*Жалил САДЫКОВ,  
КР Эл акыны.*

**НЕГЕ ЭРТЕ ШАШТЫҢ ТАШТАП,  
ТУРГАН ТУУРУҢ**

Турагын,  
тоодой уулу ыр дүйнөнүн  
аркалап келе жатып тоодой жүгүн,  
жолунда жоболондуу тириүлүктүн,

капыстан кайда каргып,  
«мұдүрүлдүң».

Суук кабар.

Чагылгандаи кайдан жетти  
укканда ток ургандай чимирилдим,  
сөгүлүп токсон жерден,  
сөөгүм бошоп, зыркырап,  
сыздап турду муун-жүүнүм.

Аралап келе жатып ыр токоюн  
капыстан кара коого таштап боюн,  
катарлаш досторундан  
караан үзүп, ыр сүйгөн көңүлдөрдү  
боройлоттуң.

Табият аядыбы берээр суусун,  
же тирлик чектедиби көрөр күнүң,  
жүрөгүң чарчадыбы алда неден –  
неге эрте шаштың таштап, турган тууруң!

Ыр деген  
ыймандаи ак ыйык дүйнө чырактай  
турар жанып көңүлдөрдө  
саптарга катын кеткен өз жарыгың  
ырайын ачат дайым эртеңдерге.

*Сүйөркул ТУРГУНБАЕВ.*



## ТҮБӨЛҮК ОТУ ӨЧПӨГӨН КОЛОМТОДОЙ

Алпейим, эр көкүрөк, чалагайым,  
Жашы улуу, жаны курбу агатайым.  
Баланын балбылдаган көзүнө окшоп  
Өзүндү тиктеп калды «Көлчүктө айың»...

Бирөөнүн мактоосуна мажбур болбой,  
Ырларың так өзүндөй элиңди ойлой.  
Жылытат муундардан муундарды  
Түбөлүк «Оту өчпөгөн коломтодой».

...Өмүрдөн, бу жашоодон жадагансып,  
Өтүштү Жолон, Тураг катар учуп.  
Ата Жүрт ыры аңгырай түшкөнсүдү  
Кеткендей бир кезекте Жоомарт, Жусуп,

Ишенбейм Тураг, Жолон көзүң жокко,  
Ырларың күйүп турат окшоп отко.  
Кабыргам кайышканы билбегеним  
Капилет кабылдыңар кандай окко?!

Оо, Туке, жанып келбес кыргыз элге,  
Талантың келбетиндей кең, зор эле.  
Сен эмне, мезгилицен эрте кеттиң:  
«Жолон дос, жалғыз коркот!» дедиңби же?!

Элесиң көз алдымда опол-тоодой,  
Оо, Туке, ырың дагы дал ошондой.  
Ошол ыр жана бермек жүрөктөрдө  
Түбөлүк оту өчпөгөн коломтодой.

*Анатай ӨМҮРКАНОВ.  
КР Эл акыны.*



## ТУКЕМЕ

Алп Манастай алп эле го карааның,  
Айкөл Манас айбатындай карааның.  
Чурулдаган тириү ырга толучу  
Жазып жаткан алдындағы барагың.

Топто жүрсөң боюң ашып турчу эле,  
Башкалардан оюң да ачық-курч эле.  
Тарс күлдүрүп уккандарды тамшантып  
Тамашалуу ойнуң ташып турчу эле.

Ырларыңа упчу менен сүт берип,  
Жүрөгүндөн жана сууруп құч берип,  
Ар саптарың болbosун деп араңжан  
Алп денеңди аянбастан бұт берип...

Жазып алып жаш баладай сүйүнүп,  
Жакшы ырларды гүлдестедей сунчусун.  
Жүүнү бошоп калбасын деп... сөздөргө  
Жүрөгүндүн канын куюп турчусун.

Кыска өмүрдү өтөп кеттиң даң салып,  
Кыргызыңа кылымдарга шаң салып.  
Өз жаныңды тапшырсаң да кудайга  
Өлбөс кылдың ырларыңа жан салып.

Шуудурашат өзүң жазган кайыңдар,  
Эстеп куса сага ашық айымдар.  
Атаганат кандай гана бактылуу  
Алыкулу, Туары бар айылдар.

Китебинди барактаган кезимде,  
Түш боломун өзгөче бир сезимге.  
Авторун да, атасын да жоктошкон  
Саптар чуркап жүрөт окшоп жетимге.



Саптар чыйрак, күлүк чыккан чынында,  
Сан жылдарды арыт, карыт зырылда.  
Фамилиясын туу көтөрүп Тукемдин  
Баратасың биздер жетпес кылымга.

*Асанбек ИМАНБАЕВ.*

## ОБОН САЛЫП

От минип, күйүп өткөн, сүйүп өткөн,  
Алоолонткон от-турмушун билип өткөн.  
Жашоонун ак жолуна түшсө мүшкүл  
Адашпай ат салышып сүрүп өткөн.

Аймагын ардактаган басып өткөн,  
Өчөшкөнсүп өмүрдү чачып өткөн.  
Жүрөгүн берип коюп кыргызына,  
Кашкайып чанбас ырлар жазып өткөн.

Жайлодо ак өргөөдө уктап өткөн,  
Жарындай тоо гүлдерүн жыттап өткөн.  
Брына канат байлан кайкалатып,  
Ар сабын шынаалаган, мыктап өткөн.

Айлына бара жатып көрдүм жолдон,  
Жүрөт ал баягыдай жигит бойдон.  
Адашпай Ала-Тоонун адырында  
Чүрөктөй асылкечти кармап колдон.

Адатындей эки жеңди түрүп коюп,  
Өчпөстөй өмүр оту күлүп коюп,  
Жашайсың жылкы багып, ырлар жазып,  
Небере, чөбүрөндү сүйүп коюп.

Тоо боорунда акындык оттон жагып,  
Төшүнө өчпес кызыл жалын тагып,  
Карайсың туу чокудан, дүрбүң күмүш,  
Кылымдан кылымдарга обон салыш.

*Муса ЖАНГАЗИЕВ.*



## ЖАРЫК КҮНГӨ КАНБАЙ КУМАР...

Ажалда калыстык жок, атаганат,  
Аларда так жолуна жата калат.  
Карыга кезек берип, чактап албай,  
Калыстан таланттууну тандап алат.

Ажалга моюн сундуң кайран, Тураг,  
Айтылбай армандуу сыр калган чыгар.  
Мезгилге мээримиңди төгөрүндө  
Мерт болдуң жарык күнгө канбай кумар!

*Эрнис ТУРСУНОВ,  
КР Эл акыны.*

## АҚЫН ЖАНА ҮР

*(Тураг Кожомбердиевге)*

Үр үчүн кулачын кең жайып койгон,  
Аябай чабал ырга айып койгон.  
Жашоосун ырсыз такыр элестетпей,  
Өмүрүн жалаң ырга сайып койгон.

Жакшы ырды алаканын жая күтүп,  
Кээ-кезде ырдын мизи тая түшүп.  
Максаттын марасына арыштаган,  
Дайыма ың артынан сая түшүп.

Аттанган ыр табууга камы менен,  
Чогулткан ырларды да даны менен.  
Сөздөрдү калыс баалап, таразалап,  
Ар сабын жазган жүрөк каны менен.

Үр үчүн акын дайым жанып турган,  
Үр дагы отун улуу жагып турган.  
Сырдашып ырдын Пири менен гана,  
Жүрөгү жалаң ыр деп кагып турган.



Алыска сын көз менен карап дайым,  
Элинин керегине жарап дайым.  
Бакканы жалаң гана ыры болуп,  
Жашады улуу акын карапайым.

Үр барда анын дагы көңүлү ток,  
Акынды кыйынчылык багынткан жок.  
Досторун кәэде капыс таарынтса да,  
Әч качан ырды акын таарынткан жок.

Үр учүн кулачын кең жайып коюп,  
Өмүрүн жалаң ырга сайып коюп.  
Дүйнөдөн өткөнү жок, Семетейче,  
Жөн гана кетти акын кайып болуп.

Элеси ар бир сөздүн ыргагында,  
Ал тирүү – бул жашоодо, ыр – барында.  
Ишенбейм, залкар акын өлгөнү жок,  
Өмүрү уланууда ырларында.

*Догдурбек ЮСУПОВ.*

### ЭСТЕЛИККЕ ТААЗИМ

Алды олпок, арт жагында терең жар,  
Бу дүйнөгө бир келмек бар, кетмек бар.  
Кемтиги көп оомал-төкмөл турмушта,  
Кем болбогун кагылайын адамдар!

Кем болбогун, кагылайын адамдар,  
Мобул жерде ырдан бүткөн адам бар.  
Тизе бүгүп, таазим этип өткүлө  
Шашылбагын, жай шилтенсин кадамдар.

Шашылбагын, ансыз деле өмүр чак,  
Токтогула, ызы-чууну... бака-шак...  
Эки жылдыз кубалашып бир келип,  
Экөө кайра ырга айланды эки сап.



Улуу акын – улуулугу жалганбы,  
 Улуу ырын Құндөн, Айдан алганбы...  
 Устуну жок ушул жалган дүйнөдө  
 Улуу болуш кейиш менен арманбы...

Кары келип таазим этет талантка,  
 Жашы келет ыр учурган канатка,  
 Оту өчпөгөн коломтого сыйынып,  
 Обо жарып каркыралар барат да...

Жердин үстү, жердин асты дүңгүрөп,  
 Асман бети чарт тилинип... дүңгүрөк...  
 Тулга ташка батпай акын денеси  
 Тураг барат ырын жазып күңгүрөп...

Тулга ташка батпайт анын денеси,  
 Бул кызыл таш улуу акындын элеси...  
 Соқурға – көз, дудукка – сөз, канкорго  
 Мәэрим берген оту өчпөгөн керәэзи.

Тулга ташка кайдан батсын денеси –  
 Тураг деген Жер атасы, ыр ээси.  
 Ыйык ак куу ок жегендей капыстан  
 Ыйда калды, ырда калды керәэзи.

Шамал урса таажылары үлбүрөп,  
 Өмүр деген гүл сыяктуу үлбүрөк...

Акылтайым аман жүрдү бекен деп,  
 Агатайым ырын жазат күңгүрөп...  
 Азоо Пегас карыштырып кош колун  
 Асман менен Жерде барат дүңгүрөп...

**Жылкычы ЖАПИЕВ.**



## КӨЗ АЛДЫМДА ЧЫНАРЫМ

Айкөл элең, алтын элең Туарым,  
Эми қантып коңур үнүң угамын.  
Таштан салган эстеликтин жанында  
Мөгдөп ыйлайм, бейитинде турамын.

Кырчын жашың кырк сегизде жалп, – деди,  
«Туарар өлбөйт» бирөө айтты калп, – деди.  
Кылымдарга кыргыз менен жашаган,  
Ыр жазууда акын эмей алп, – деди.

Акыйкатка берилчи элең, өрт элең,  
Шаарымдын сыймыгы элең, көркү элең.  
Чыгармаңды миң кайталап тазалап,  
Халтураны өтө жаман көрчү элең.

Адам элең, асыл элең, Туарым,  
Калем эле, қандан бүткөн куралың.  
Эл барктаған, калк барктаған жан элең,  
Көз алдымда аты өчпегөн Чынарым!

*Жұмабек АЛЫҚУЛОВ.*

## ЖАНЫП ТУРАТ ЭЛСЕСИН

Мелт-калт кылып ыр толтуруп кесеге,  
Мәэrim менен элге сунуп кече эле.  
Көңүлүндөн турған кезде шық ташып,  
Көздөн кайым болдуңбу, акын, тез эле?

Көркүн кошуп жердин, көктүн, жылдыздын,  
Көп ырыңа сыйкыр сырлар сыйғыздың.  
Алда кайда озуп чыккан топ жарып  
Айкөл мүнөз акыны элең кыргыздын.

Ырың айдай нурдуу эле көктөгү,  
Ырың болчу биздин жердин көктөмү.

Бул дүйнөгө келипсің сен әлиңди,  
Бир сүйүнтүп, бир күйүнтүп өткөнү.

Кең арыштап дагы алдыга басарда  
Кетсең дагы кайра кайтпас сапарга,  
Жакшы ысымың жаркын жылдыз сыйактуу  
Жанып турат эң ардактуу катарда.

*Сооронбай ЖУСУЕВ,  
КР Эл акыны.*

### ЖАНЫП ТУРААР...

Кыйышпас жакыныңды боорго кыса,  
Көп болот узатуулар бул турмушта.  
Ал жакшы – сагындырып, кылыш куса  
Артынан көрүшүүлөр болуп турса.

Узадың түбөлүккө а сен, Тураг,  
Эт жүрөк оор мүшкүлгө кантип чыдаар.  
Жатасың батып-батпай куу табытта,  
Жалп! – этип кулагандай бир түп чынар...

Чынында, чынар элең бутак жайган,  
Жарыкка бутак эмес, кучак жайган.  
Кабелтең калың жана балбан элең,  
Мыңжыды жүрөгүңдү ажал кайдан?

Өмүрдө толуу менен өксүү да бар,  
Таң алды жылдыз сымак өчтүң, Тураг.  
Жатсаң да жарык жетпес тээ теренде,  
Элесиң ырларында жанып тураар...

*Нурпаис ЖАРКЫНБАЕВ.*



## АҚЫН ЖӨНҮНДӨ ОДА

### 1

Үр тизмегин көркөм, сулуу манаттай,  
Жан жыргатып жандуйнөмдөн табат жай.  
Аскадан бек, алп мүнөздө ойлорун,  
Сезим, туйгум алып учат канаттай.

Ок жетпеген, кылым кыркар намыста,  
Өмүр жолун өрнөк кылып алыска,  
Жүрөк кылын улам козгоп черткилейт,  
Лираң менен кайрып берген калыс ба...

### 2

Балалыктын ак бешигин термесен,  
Бала менен бала болуп кээде сен.  
«Көлчүктө айың» көңүл изин жылыштып,  
Көп бебөкту сүрөп келдиң өргө сен.

Эмгек ырын, достук ырын, жар ырын,  
Далай жаздың, Тураг иним, жарыгым.  
Үккан сайын кумар черим таратып,  
Ээлеп келдиң жүрөгүмдүн жарымын...

### 3

Карек таштап сен ыр жазып ойлогон,  
Кырлар жатат кызгалдактар ойногон.  
Туйгун жүрөк Турагым жок дегенсийт,  
Жылдыз булак жылгада агып бойлогон...

Көк кыяңдан көпөлөк кууп кармаган,  
Талаа-түздө жыпар гүлдөр жайнаган...  
Мукам тилдүү Турагым жок дегенсийт,  
Бутактарда булбул үнү сайраган.



## 4

Максат жолдун көшөгөсүн түргүлөп,  
Мекен журтта кызмат өтөп бир жүрөк...  
Аксын жылдар, өтсүн кылым зыпылдал,  
Асылкечим, кайран Турар, залкарым  
Алл ой ырың арабызда бир жүрөт...

*Исабек ИСАКОВ.*

## ТААЗИМ

(*Turap Kожомбердиевге*)

Көп буудан арасынан дабыш берген,  
Туу белгэ Аккуладай арыш керген.  
Намыска ой чабыты жебе болгон,  
Сыр найза сынын күткөн акын элең.

Турганга кусалыгы жүрөк чалып,  
Табыптай эки ортого түшө калып.  
Сабалай бийиктиктө келе жаттың,  
Жалынын шаң ырлардын күндөн алыш.

Пир тулаар жандуйнөндүн жарыктыгын,  
Белгилейт турмуш көзү аныктыгын.  
Ченеми ой түрмөккө сыйбай келет,  
Кыл жарган кыяматта калыстыгын!..

Көчсөк да көк мелжиген тоодон-тоого,  
Өтсөк да жалтыр миздүү, зоодон-зоого.  
Жүрөбүз жашоодо бир жышаналуу,  
Чогулуп дуба салган коломтоң...

*Акималы ЧЕКИРОВ.*



## ТУРАР – ЧЕНЕМСИЗ АКЫН ЭЛЕ

Тұнде жатсам түшүмдө сен жүрөсүң,  
 – Кандай Жоке, барсыңбы, – деп күлөсүң.  
 Адатында өйдөтөн төмөн карап,  
 Олуттуу да, сүйкүмдүү көп мүнөзүң.

Күжүлдөйсүң тургандай бактың ашып,  
 Жаткансыйсың бир жакка өтө шашып.  
 – Жүрчү, – дедиң аллейге мени тартып, –  
 Отуралы биртике көчүк басып.

Эмнегедир көздөрүн күйгөн жалын,  
 Сүйлөшөбүз не билсек, анын баарын.  
 Сүйлөшөбүз дүйнөгө сереп салып,  
 Таразалап эл-жердин ал-абалын.

Күнду эстейбиз, декада, Казандагы,  
 Бул өзүнчө бир жомок, газал дагы.  
 Мен сыркоолоп капкайда алыш кетип,  
 Издең-издең келгенин азандагы.

Жолугушуу. Аскаров, Темиркулдар,  
 Мен ээрчиткен Шүкүрбек агайым бар.  
 Тосуп алды чакчагын көтөрүшүп,  
 Татар жери, татарлар агайындар.

- Иштер бүтүп номерге келе сала,  
 Жаңылыктар айтам деп дароо сага.
- Градусу, – дейт дежур, – кыркка жетип,  
 Алыш кетти жаңы эле больницага.
- Кайда? – десем билишпейт әч кимиси,  
 Оору менен дегеле жоктой иши.  
 Жай табалбай издеймин,  
 Мындай шартта керек да кийлигишүү.

Тұнұ бою түйшөлүп уйкум качып,  
 Жатпадымбы шып тиктеп көзүм ачық.



Таң куланөөк салганда ыргып туруп,  
Издейин деп жөнөдүм карп-күрп шашып.

Мен барбаган больница калганы жок,  
Араң жеттим көрдүңбү, дарманым жок.  
Болсо болду, болбосо кетейин, – деп,  
Ушул жерди акыры келдим болжоп.

Өңүм көрүп оболу батыналбай,  
Бурк этесиң:  
– Дартыңы катып албай,  
Айттайсыңбы күн мурун жашырбастан,  
– Болду, чык! – дейт – эркелеп жатып албай.

Сыркоом качып сөзүнө кетем эрип,  
Мандайыма Манастай досум көрүп.  
– Москвага эртең саар жөнөйбүз – дейт,  
– Чыгам! – дедим убадам бекем берип.

Жолду карап эртелеп тосуп алып,  
Барбаландап жанына кошуп алып.  
Борбор шаарга кеткенбиз. Шондо сезгем.  
Ушул деген бир боорум! Досум анык!..

Эстеп алып буларды каткырабыз,  
Көкөлөтүп көңүлдү шат кылабыз.  
Айта берсе андагы окуялар,  
Түгөтө алгыс икая, жаткан аңыз.

Колундагы гезитин бүктөп алып,  
Олурая мени бир тиктеп алып:  
– Эмне Жоке, бирдеме татасыңбы,  
Баш жазып ал буфеттен азыр барып.

Татпагансып өмүрү, оолак качып,  
Башым чайкайм, салаңдап боорум басып.  
Анда мейли кеттим! – деп колум кысып,  
Каяккадыр обдулуп кетти шашып.



Көзүм ачсам Туар жок күйүп турган,  
Жаш баладай жадырап күлүп турган.  
Терезени тиктеймин өкүнүчтүү,  
Башым буруп, жалтанып бийик нурдан.

Ай, Тукем ай, Тукем ай жалындаган,  
Катуу соккон шамалдай арылдаган.  
Кыска өмүрүң таптаза жашап өттү,  
Арам ишке өмүрү малынбаган.

Туар деген ченемсиз акын эле,  
Бінак эле бир боордой, жакын эле.  
Менден кичүү болсо да, чоң кишидей,  
Мага кошкон акылы накыл эле.

Таптаза элек, таза элек жапжаш ууздан,  
Бінак болуп, табышып жашыбыздан.  
Көп жер көрүп, Москвага  
Эмне гана өткөн жок башыбыздан,  
Эмне гана өтпөдү башыбыздан.

**Жолдошибай АБДЫКАЛЫКОВ.**

### ӨТТҮ АКЫН ӨМҮРҮНДӨ КАНБАЙ ҮРГА...

(Акын Туар Кожомбердиев жарык дүйнөдөн  
өткөндө жазылган)

Чагылгандан от алыш ырлар жазган,  
Жүрөк-дилиин бүт бойдон ырга айланткан.  
Таазим кылам Туардын талантына  
Өмүрдөгү жыргалын ырдан тапкан.

Үрларын короодогу койдой баккан,  
Үр менен түндү күндөй жаркыраткан.  
Жашоого Туар тиккен ыр дарагы,  
Өмүрдөн өмүрлөргө калчуу дастан!



Орошон кыялышынан нурдай аккан  
Оттой ысык керемет ыр жараткан.  
Жашайт акын жалышындуу ырларында,  
Жаз нурундай жалпыга жарык чачкан.

Ачуусу-таттуусу көп бул өмүрдө,  
Шам болуп балбылдаган келээр күнгө.  
Ырында Ысык-Көлдөй толкуп турган  
Туардын таазим кылам жүрөгүнө!

Жараган жакшылыкка бул дүйнөдө  
Пейили мемиреген күндөй эле!  
Алмаздай беттегенин алыш түшөөр  
Эрдиги, акындыгы бирдей эле!

Акактай канчалаган ырдын кени,  
Аттиң ай! Ачылбастан кала берди!  
Туурдан эрте учту кайран Туар,  
Турганда толуп-ташып ырдын көлү!

Көңүлу жайллоо болчу жашыл көктөм,  
Ыр күшү кубулжута күүсүн төккөн.  
Гүл эле Ала-Тоодой алп жүрөгү,  
Чылк гана жылдызданган ырдан бүткөн!

Отту акын өмүрүндө канбай ырга,  
Канча ыр калды үзүлбөй сабагында.  
Ыр күшү канат серпней катып турат,  
Акындын кар ширеген кабагында!

Ағызып ыр булагын нак жүрөктөн,  
Ааламга сөз жакутун сээп кеткен.  
Ыр менен килем соккон безендирип,  
Дүйнөдөн канча булбул акын өткөн!

Нур болуп, жылдыз болуп, түнду жиреп  
Ар сабын акыл жана алмаз ширеп.  
Замандан замандарга жеткен ырлар,  
Ыр эмес, согуп турган тириү жүрөк!



Дүйнөдөн баары мүргүп өтөт экен,  
Жылдыз да нуру бүтсө өчөт экен.  
Ашыктар арзып сүйүп жүрүшсүн, – деп,  
Ақындар ырга айланып кетет экен!

Күзүндө кыркаар тарта күнду беттеп,  
Бийиктен каркыралар учуп өтөт.  
Ошолор тириүлүккө ыр калтырган,  
Көзү өткөн ақындарга окшоп кетет!

Сап түзөп, учат, учат каркыралар,  
Алыстап көз учунда болуп мунар.  
Калкылдап күн алдында сызып барат,  
Кадырлаш каркыралар – Жолон, Тураг!

*Бекбай АЛЫКУЛОВ.*

### ӨЗҮ ДАГЫ, СӨЗҮ ДАГЫ АЛП ЭЛЕ

Өзү дагы, сөзү дагы алп эле,  
Өмүру да өрнөк эле, барк эле.  
Өкүм ажал бөлүп кетти арадан.  
Өнөр жолу – окурманга даңқ эле.

Окулууда, ырдалууда жазганы,  
Обондуу ыр – элге берген асманы.  
Окуганды ойго салат, толкутат  
Оту өчпөгөн опол-тоодой дастаны.

Кош бол, Тураг, ырың калды мураска,  
Күндө окуйбуз көкүрөктө муң ашса.  
Кечээги эле элесинди табалбай  
Көркөм дүйнө толуп кетет көз жашка.

Кош бол, Тураг, ыр ааламдын балбаны,  
Келчи кайра шоолага окшоп таңдагы.  
Кучакташып ырдан бүткөн дененди  
Калың әлдин арылсынчы арманы.

*Түмөнбай БАЙЗАКОВ.*



## АҚЫН ИНИМ ТУРАРГА

Туура. Сен акындардын чынары элең,  
 Туйлаган ырдын тунук булагы элең.  
 Боюндуң, оюндуң да алп жагынан  
 Бир кыйла ашып бизден тураар элең.

Сандаган ыр саптарын тизе бербей  
 Сабында сары алтынга куяр элең.  
 Талантты берсең бер Туар сымал  
 Табияттан таазим кылышп сураар элем.

*Мар АЛИЕВ.*

## ТУРАРГА

Суук кабар окуп алышп гезиттен,  
 Ток ургандай боло түштү бүт денем.  
 Ой максатка жетпей калган ар убак,  
 Аттиң дүйнө, өмүр кыска неликten.

Ырларыңды ызат кылган, окуган,  
 Сенден бүгүн айрылдыбы окурман.  
 Алыкулдай акын бар деп кыргызда,  
 Сыймыктанышп жүрчү элек го сыртыңдан.

Акын кетсе акын көзү ал ырлар,  
 Эл барында унутулбас эч Туар.  
 Ыр дүйнөгө келип жаткан уландар,  
 Коломтоңдон от алышып тутантар.

*Б. ЖУМАГУЛОВ.*



## АЛП АҚЫНГА

(Туарар Кожомбердиевге)

Кыл чокуда залкарым бар,  
Кылым өтсө да калкарым бар.  
Кыргыз элинде кайталангыс,  
Калк сыйлаган Туарарым бар!

Кабылан мүнөз Туарарым бар,  
Каада-салттуу тумарым бар.  
Ырахат алган ырларынан,  
Ырды сүйгөн кумарым бар.

Чаалыкпас, соолбос жакыным бар,  
Чарк айланган закымым бар.  
Бул дүйнөдөн өтүп кетсе да,  
Алл акыним – Туарарым бар!

Элим сүйгөн акыним бар,  
Эчен кылым акылым бар.  
Эрте кеткен бул дүйнөдөн,  
Эч унутпас тулпарым бар!

Түптуү элдин улары бар,  
Түгөл кыргыз кунары бар.  
Туу чокуда кыргыз элдин,  
Туарар – жылдыз, мунары бар.

«От өчпөгөн коломтом» бар,  
«Көлчүктөгү ай» – балдарым бар.  
Керемет келбет сүйүү берген,  
«Кызыл алмадай» ырларым бар.

Эл бел туткан акыним элең!  
Айкөл мүнөз асылым элең.  
Бир кылымда бир жааралган,  
Поэзия пири – баатырым элең!

*Советбек КАЛЫГУЛОВ.*



## КЫЛ ЧОКУНУ ЭҢСЕЧУ ЭЛЕН БҮРКҮТТӨЙ

Кыл чокуну эңсөөчү элең бүркүттөй,  
Кыл чокудан лираң акты күргүштөй.  
Ажайыптуу сен өзүнчө дүйнө элең...  
Ааламга бир жаңы келген зор күчтөй.

Болот калем улам курчуп колунда,  
Болдуң дайым күлүктөрдүн тобунда.  
Кылым өтөөр ой түрмөгүн издедин,  
Кыргыздын бир Гейнесиндей болууга.

Көккө учурup, көркүп талант күшүндү,  
Көптуу эңсетип, жаштык жалын учуру.  
Өзгөчө бир махабаттан күч бүтүп,  
Өчпөйт дайым «Кызыл алмаң» кызылы.

Жанып-күйүп, жамғырланып тынбаган,  
Жаштык көркүн лира менен нурдаган.  
«От өчпөгөн коломтоон» от өчпөй,  
Тураг ырдайт... Акын ырдайт... Улуу адам!

*Токтогул ИМАШЕВ.*

## АТА ЖУРТТУН ТҮБӨЛҮК ГУЛАЗЫГЫ

Кош бол, Туке, атың жашайт түбөлүк,  
Ар бир сөзүң ырга турчу ширелип.  
Элиң үчүн эстеликке калтырган  
Ырларыңды эсте тутуп жүрөлүк.

Тулпар сымал чыгаан элең чынында,  
Анын баары әми калды ырында.  
Эргип чыккан поэзия толкунун  
Элиң эстейт кылымдардан кылымга.



Кош бол, Туке, эркин элдин ақыны,  
Қыргызымдың учкул кыял асылы.  
Өзүң жазган сезүң өлбөйт ырдагы,  
Ата Жүрттун түбөлүк гулазыгы.

*Аман КАРЫБЕКОВ.*

### «КӨЛЧҮКТӨГҮ АЙЫҢ» КАЛДЫ ЖАРКЫРАП

«Көлчүктөгү айың» калды жаркырап,  
Ала-Тоонун суусу калды шаркырап.  
Чолпон сымал бир жарк этип зуу койдуң  
Жашооң аппак, дилиндеги шартың ак.

Ак дил әлең анды-дөңдү билбegen  
Халтураны душманыңча тилдеген.  
Анча-мынча сени менен үзүлдү,  
Сыпайылык сынчыл аруу дил менен.

Арбайыңа койдук жылдык тоголду,  
Калк айтышаар силер айткан соболду.  
Арбагыңда бирге жолдош тута жүр –  
Алыкулду, Мамыт уулу Жолонду!

*Жакшилык АЛЫМОР.*

### ДАЙРА БОЛДУҢ, СЕЛ БОЛДУҢ

(Жолдошум Турады эскерип)

Жакши үмүттө, жаңырды үнүң капыстан,  
Жаралдың сен жоо чыкканда батыштан.  
Көөдөнүңе улам терең ширетип,  
Көп өнөрдүн ээси болдуң машыккан.

Тоону сүйүп, тоонун уулу сен болдуң,  
Толкуп, ташып дайра болдуң, сел болдуң.

Ак толкундуу гүл жыттанып лира оту,  
Ала-Тоодон Алыкулга тең болдуң.

Бат жетилди жаш барчындай канатын,  
Башкача эле балдарга көз карашың.  
«Көлчүктөгү ай» керемети артылып,  
Келечектиң кендингине жол ачтың.

Ой жаңыртып, обонду да чыгардың,  
Өз атынды атагандан уялдың.  
Жакшы обондуу, жагымдуу ырды укканда,  
Жандуйнөндөн толкуп-ташып кубандын.

Бирге окудук, бирге журуп, бир бастык,  
Бирге отуруп, бир үстөлдө ыр жаздык.  
Поэзия толкунуна киргенде,  
Бир башкача дүйнөгө өтүп сырдаштык.

Көңүлүңө көптү жыйнап түшүрдүң,  
Көрдүң бир аз ак эмгектин үзүрун.  
Омоктуу ойдун күсүн чертип тынымсыз,  
Оттуу жаштык, демин бердиң күчүндүн.

*Токтогул ИМАШЕВ, ақын.*

## ТУРАР, ЖОЛОН

Олтурам «Арашанда» Айды карап,  
От болуп опол-тоодой ойду самап.  
Ошондой ой табам деп  
Тураг, Жолон  
өмүрдөн өтө берди атаганат...  
Ошолор дем алган жел, жана көргөн  
алтын Ай салам айтат  
жашыл дөндөн.  
Жүрөкту мыжыккансып өкүндүрөт  
өткөн күн – жакшы түштөй  
кечээ көргөн.



Ошолор жатып жүргөн  
бөлмөдөмүн,  
Алардай бир күн өтөт өндөнөмүн.  
«Арашан» ааламда жок  
алтын үйүм  
көп болду бир өзүңө келбегеним.

Мен келдим балы толгон  
аары сымал  
ар кимдин жанга айтпаган  
кайгысы бар,  
мен айтсам ал кайгымды  
ырыма айтам  
акындын ырдан башка эмнеси бар?!

Аркырап Ала-Арча айгай салат,  
калааны ағызчудай албууттанат.  
Булбулдун кайғы аралаш  
кайрыктары  
жаш болуп жүрөгүмө  
кайра тамат.

*Анатай ӨМҮРКАНОВ.  
КР Эл акыны.*

### ТУРАР, АМАН

Кайыптай капилеттен келе калган,  
турушат тулпарга окшоп Тураг, Аман.  
Туманда тумчугам да, тунжураймын  
турнадай туурунан ажыраган.

Алп талант, айбар кайрат, аруу дene,  
эки азамат: «Мәэнетти бүт элге, жерге  
бердик!» – деп карс-карс күлүп катар бузбай  
ары басып кеткен өндүү азыр эле.

Бул экөө бирин бири табышкандай,  
ыр эмес бу дүйнөнү жарыткандай.  
Сүйлөшпөй турган сүрөт ээлериңде,  
дүйнөлүк дүңгүрөгөн дабыш бардай...



Кырдагы түлкү болуп кыраңдаган,  
тирүүнү бир алдабай миң алдаган.  
Бу мезгил колго урунбас нерсе турал  
азыркысы анан кайра уланбаган.

Бири Ай, бири Күндөй күйүп-жангана,  
капырай кайда Турага, каякта Аман?  
Убакыт көзгө илешпес нерсе турал  
Канатын бир каккан соң кайрылбаган...

Таланттын ташкындардан күчү менен,  
кечээ эле басканды жер титиреген.  
Бул әкөө бул турмуштун көзү болуп,  
бизди тиктеп турган өндүү келбестиктен.

Кан силкинктен кайран Турага, кайран Аман...  
Күүлөрдөй аска, тоону жарып чыккан,  
күндүр-түндүр күңгүрөнүп жан күйгүзөт  
көз жетпес, кулақ укпас алыстыктан.

Кетерин ким тез, ким кеч бул өмүрдөн  
ким билет?! Көпкө бирге жүрөм дегем...  
Каңырыгым түтөп кетти...  
карап туруп  
сүрөттү бирге түшкөн силер менен.

*Анатай ӨМҮРКАНОВ.*

## ТУУРУЛТПАСТАН ТУЯГЫН

Туурултпастан таягын  
Турмуштун көрбөй убайын.  
Жалындалап бүткөн ырлары  
Жазчу эле жандын кумарын.  
Тобунан кетти бөлүнүп,  
Тоодой талант Туарың.

*Ильгиз ТАЛИП.*



## ЖОЛОН МЕНЕН ТУРАРГА

Орошон ойлор суудай акпай калды,  
 Жазылбай сансыз барак актай калды.  
 Жоргодой жол төшөлүп калган кезде,  
 Өрт болуп күйгөн жүрөк сокпой калды.

*Кадырбек ЖОЛДОШБЕКОВ.*

## АГАНЫ ЭСКЕРҮҮ

Шум ажал алыш арадан,  
 Айрылдык акын агадан.  
 Канчалык кайрат кылсак да,  
 Кутулбай койдук санаадан.

Жатканың мүрзө караңғы,  
 Женгөн бар бекен ажалды.  
 Жашоого конок сыйктуу,  
 Жаратат тура адамды.

Элесиң дайым биз менен,  
 Жеткизем кантип сөз менен.  
 Ырларың элде сакталат,  
 Өтсө да жылдар жүздөгөн.

Кеттициз эми келбеске,  
 Сизге арнап жаздым ыр десте.  
 Тынч укта, ага, кошуңуз,  
 Бул ырым болсун гүлдесте.

*Банура ТУКУЕВА.*

## **ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВГЕ**

Улuu тоодон үн салса, жалгыз улар –  
Ошол биздин Кожомбердиев Турап!  
Ал сайраганда,  
Асмандағы күш да токтоп угар.

*Халил БАЛАЕВ.*

## **САРЫ-БУЛАКТЫН ТУРАРЫ**

Шаңшыган тоо башында улары бар,  
Көрүүгө далай элдин кумары бар.  
Кооздоп, көркөм бийик ырды жазган,  
Коншулаш Сары-Булактын Туары бар.

*Салый РАШЕВА,  
Эркин-Сай айылы, Панфилов району.*

## **БЫЧЫРАЙБЫ БИЗ ЖАКТЫРГАН «КӨЛЧҮКТӨГҮ АЙ?»**

Кыргыз элден ажал әмне сурабай  
Алып кеттиң алп акынды, кудай ай!  
Эми шаңдуу, шаттуу ырды ким жазат  
Бычырайбы биз жактырган «Көлчүктө ай?»

*Алтынбек КАБАЕВ.*

## **СЕҢИР МУРУТ, АЛП МҮЧӨЛҮҮ ТУРАР**

Сенир мурут, алп мүчөлүү Туардын,  
Ырлары да өзүнө окшоп алп тура.  
Өчкөн өмүр ыры менен уланып,  
Жүрөгүнүн токтогону калп тура.



Айла жок да, мейли кыска жашасын.  
 Калтырыптыр ыр саптардын тазасын.  
 Тириүлөрдүн катарында калдайып,  
 Басып жүрөт, ачып қоюп жакасын.

*Казакбай АБДЫШЕВ.*

### ТУРАРДЫ ЭСКЕРИП

Тайманбаган эр көкүрөк жан элең,  
 Кубанчумун, суктанчумун сага мен.  
 Эки жакка кайчы кетип калбастан,  
 Сөзүң менен ишиң дайым дал келген.

Жазып жүргөн досторуңан башка элең,  
 Биз тоо болсок, а сен бийик аска элең.  
 Каргашалуу өлүм бутун тосту да,  
 Кара жерге жатып калды жаш денең.

«Көлчүктөгү айың» бизге белектей,  
 Көңүлдөрдө желбиреди желектей.  
 Муза менен жуурулушуп түбөлүк,  
 Калган болчу ортоңордон жел өтпөй.

Далай кениң калбадыбы казылбай,  
 Далай ырың калбадыбы жазылбай.  
 Ошолорду бүткүчөкту, күү өлүм,  
 Коё турса болбайт беле асылбай.

Жок дегенде алтымыш카 барганда,  
 Кетсең анча батпайт элек арманга.  
 Айла барбы, шүгүрчүлүк қылабыз,  
 Коломтодо отуң өчпөй калганга.

Сактаган адам эмес жанын эле,  
 Турагым алоолонгон жалын эле.



Күлгүндөй қурагында ач көз өлүм,  
Азғырып алыш кетти аны неге?

Ырлары тоо суусунун шары беле,  
Ырлары жүрөктөргө дары беле.  
Кырчындай қурагында таш боор өлүм,  
Шаштырып алыш кетти аны неге?

Эч качан, эч нерседен тайманбаган,  
Мен анын эрдигине айран калам.  
Эрдикти талант менен айкаштырып,  
Жашаган кайран балам, кайран балам!

Бой балкып, жарык күнгө жибип дене,  
Жашаган әртецинен үмүттөнө.  
Салмактап таразалап көргүлөчү,  
Өлүмгө кыя турган жигит беле.

Ал мейли кайгырабы, жарк күлөбү,  
Оргуштап туар әле ак тилеги.  
Өзүнүн жанга сүйкүм ырларында,  
Дүкүлдөп сого берет алп жүрөгү.

Ушул әле калың бактуу борбордон,  
Басып өтүп кыйма-чийме жолдордон.  
Издеп таптай бирибизди бирибиз.  
Кайчылашып кеткен күндөр көп болгон.

Издешкенде максатыбыз: жүрбөй тек,  
Ага-иниче сыр түйүнүн чечишиек,  
Эми такыр мени издеп сен келбейсиң,  
Мезгил жетсе мен барамын сени издеп.

*Ташмат АРЫКОВ.*



## СЕНДЕЙ ЭЛЕ ЖҮЗ ЖИГИТ БОЛСО...

«Сендей эле жүз жигит болсо шаарда,  
Темирдей тартип орноп алмак анда», –  
Деп кәэде тамашалап коёр элем,  
Жүз грамм денебизге тараганда.

Болор иш болду дечи, болду, болду.  
Көңүлгө сарсанаанын зили толду.  
Сен кеттиң, ырдын жолун узарттың да,  
Өзүңе тандап алып кыска жолду.

Мен элем саа берилген дили менен,  
Сен элең маа берилген дили менен.  
Жаш жактан сенин агаң болсом дагы,  
Нукура талант жактан иниң элем.

Ак болчу менин дилим сага деген,  
Ак болчу сенин дилиң мага деген.  
Сен иним болсоң дагы жаш жагынан,  
Нукура талант жактан агам элең.

*Ташмат АРЫКОВ.*

## ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВГЕ

Айылың айтты: «Акын эле балабыз».  
Элиң айтты: «Эми кайдан табабыз?»  
Үйүң айтты: «Кетти ушинтип үңкүйтүп».  
Суулар айтты: «Сумсайыңкы агабыз».

Жылдыздай бир жанды дагы кетти ылдам,  
Жакшы дешти кәэде ушинтип кеп кылган.  
Жайдары бир жакшы сөз да сагыннат,  
А биз анын көчүрмөсү – дешти ырлар.

Элестетип эстегенден эл кейип,  
Толкуп турду толгон элден дөң бейит.

Өзүңө деп өзу сага такалат  
Көп тапталып жонго чыккан жол келип.

Кечээгилер келген жерге жетишти,  
Сүйүктүүсүн окурманың жетиштүү.  
Эртең келет дагы сага башкалар,  
Бүгүнкүлөр таазим кылыш кетиши.

Калп эмес ал кай чокуга теңесең,  
Акын чарчап түнөк алган жер эсен.  
Уулундайбы, элге деле ошондой,  
Улутунба антип Уулча әже сен.

Дөңдөн түштүк тапталган шол жол менен,  
Гүл өсүптур айдалгандай кол менен.  
Ушул тарарап кандаш сүрдүү болсоң да,  
Мекендейсисиң, сагынычы мол, кенен.

Койгонубуз бир тутам гүл өрттөлгөн  
Өндүү кызыл, мындай жайга көп келгем.  
Жакшы адамдар жаткан үчүн жай алып,  
Жок, мүрзөлөр, мен өзүңдү жек көрбөйм.

Жолду бастык жобурашып катарлаш,  
Жолдогулар эмес эле катар жаш.  
Акын эле алдыдагы улуулар,  
Аттиң кандаш жаман – акын аталбаш.

Түшкөнсүдү ийинимден карыз бир,  
Жолду бастык өтөгөндөй парызды.  
Жаңы тааныш калды адамдар кыйбастай,  
Айыл калды көчөсүнөн чаң ызғып...

*Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА.*



## КАЙРАН ТҮКӨМ!

(*Turar Кожомбердиевге*)

Кайран Түкөм, адамзаттын алпы эле,  
 Ырын сүйчү кыргыз журту жалпы эле.  
 Өзү да алп, ыры да алп, – деп айтсак,  
 Мактоо эмес кошо мактап калп эле.  
 Асмандагы жылдыз сымал жылт эткен,  
 Бир көрүнүп тез эле өчтү жалп эле.

Аргымагын алчылантып аскада,  
 Адамзаттан жааралган ал башкача.  
 Укуругун узун кармап асмандан,  
 Жылдыз сайып ойноп ёскөн жаш бала.  
 Кыргызынын Ала-Тоосун аралап,  
 Аска-зоодо из калтырды ташка да.

Тукем сүйчү бийлиги күч, мезгил жаз,  
 Жаз күнүндөй Тукем болчу дайым жаш,  
 Бар байлыгы керемет күч ыр эле,  
 Болгон эмес байлыкты ойлоп көңүл пас.  
 Ыры менен ык алышып жашоодо,  
 Ат жалында жашап өттү, кыял мас.

«Көлчүктөгу айдын» нуру өчпөгөн,  
 Тоодо көлдө, түстө көлдө, бөксөдөн.  
 Качан көрсөң жаркыраган нур чачат,  
 Тукем нурду айдан эңсеп көксөгөн.  
 Наристелер көлчүктө ойнойт ай менен,  
 Ушундай го из калтырган өзгөчөң!

Ар бир уйдө коломто бар жагылган,  
 Энелердин ысык наны жабылган,  
 Тукем анда коломтонун четинде,  
 Нандан үзүп жеп отурса сагынган.  
 Жалыны күч алоолонгон акынды,  
 Алып кеткен ойнойлу деп чагылган.



Өзү айткандай маркум менен бир барып,  
Кайтып жүрдү эл-журтунан айрылбай.  
Маркум калса, мен да бир күн ушинтип,  
Калам го деп туралчу әмес кайгыrbай.  
Жашоо бүтүп бирге барып эл менен,  
Кала берди бейитинде кайрылбай...

*Жоробек АКМАТОВ.  
Эриктиң айылы, Жайыл району.*

### **ЫРЛАРЫНДЫН ИЛЕБИНЕН СЕЗИЛГЕНСИЙТ АТКАН ТАҢ**

*(Чыгаан акын Турады эскерип)*

Акындардан Алыкулдай алп элең,  
Ырларында жанып турган кызыл шам.  
Ырларынды әл-жериңе калтырдың,  
Илебинен сезилгенсийт аткан таң.

Аттиң чиркин, кайрып бербейт өкүнүү,  
Акын элең курч кылычтай өтүмдүү.  
Муздай тоңуп көргө кирди жаш дene,  
Ырлар калды түбөлүктүү, өмүрлүү.

Айла канча ажал деген улук да,  
Сен аласың кары-жаш카 карабай,  
Бир түнөрсө кайра күлүп жаркылдал,  
Туар болчу кыялты жаш баладай.

Алышулдуң ыры менен сырдашкан,  
Обон созуп канча адамдар ыр жазган.  
Мыкты акындар аз жашайбы? Эмне үчүн?  
Ырларынан алга озуп, кырды ашкан.

*Атыркүл САТЫБАЛДИЕВА.  
Ак-Башат айылы.*



**АЛП АКЫНЫМ – ТООДОЙ,  
ТАШТАЙ, ОКЕАНДАЙ**

(Акын *Тураг агайды эскерүү*)

Аскадан мөңгү эрип жалтыраган,  
Боз үйдөн арча түтүн буркураган.  
Уулу элең Кожомберди жылкычынын,  
Желеде кулун туйлап чыркыраган.

Алп акын, арбагыңды –  
алакандай айылың эмес,  
Атпай журтуң сыйлап турат.  
Дүбүртүндөй дүңгүрөгөн жылкылардын,  
Ырыңды эстеп кыргыз элиң ыйлап турат.

Арбагыңдан айланайын, агатайым,  
Тириү болсоң ашат элең далай кырды.  
Жүрөктөрдүн тээ түпкүрүн кытыгылап,  
Жазат элең, черди жазган далай ырды.

Сен жалгыз бүлөңө эмес, жалпы элиндин,  
Сыйбай кеттиң маңдайына Тураг агай.  
Элесинди эскерип эли-журтуң,  
Ысмың берди кең көчөгө –  
Өзүңе окшош пейили кенен,  
Алп акыным – тоодой, таштай, океандай,

*Anara КУМАРКУЛОВА.  
Моңолдор айылы.*

**АТА ЖУРТ МЕНЕН БААЛАНАТ**

Туу чоку тууру шумкарды  
Турмуштан көрбөй ким калды.  
Бир келген жарық жашоодо  
Билбеген арман тулпарды.  
Туулат качан кайра, – деп  
Тууган эл эстейт, Туарды.

Кең дүйнө толгоп кырдаалды,  
 Келтирип жазды ырларды.  
 Аз жашап сергек өмүрдө  
 Арбытып лира кырманды.  
 Аттиң ай, кайда кеттиң, – деп,  
 Тууган эл эстейт, Туарды.

Ардактап мөлтүр музанды,  
 Артыңда калкың кубанды.  
 Көчөлөр ысмың алышкан,  
 Көз жоосун нурга сугарды.  
 Урпактан урмат кут белек  
 Унұткус кылчу, Туарды.

Аруулук коштоп заманды,  
 Ак тилек колдойт адамды.  
 Туптунук қыргыз пейлинер,  
 Туардай чыгаан жааралды.  
 Салт күткөн көркөм эл бийик,  
 Санаасы болбой караңғы.

Ала-Тоо мекен туру мына  
 Ал сыймық чыйрак уулуна.  
 Азаттық алган журт жаңы  
 Алдыrbай бөтөн ууруга.  
 Биз менен Тукем болсо азыр,  
 Бийлемек куунап мунуна.

Өктөмбү тагдыр мыйзамы,  
 Отту акын, Ак куу ыйлады.  
 Ышкы оту бастап баратып,  
 Ырларын аяп кыйбады.  
 Опосуз чиркин шум ажал,  
 Ортого залкар сыйбады.

Бул өмүр ушул аманат,  
 Бурулуш жолдор дамамат.



Атуулдук парздын өлчөмү,  
Ата Журт менен бааланат.  
Тартуулап казал Турага  
Таалайым бүгүн салтанат.

*Оролбай БЕРДИГУЛОВ.  
Полтовка айылы.*

### АКЫН ТУРАРДЫ ЭСКЕРҮҮ

Акын Тураг алп мүчөлүү акын эле,  
Улуу, кичүү баарысына жакын эле.  
Орошон ырларын көп-көп жазып,  
Бир көрүнүп жок болгон закым беле?

Акын Тураг омоктуу ырларын жазар эле,  
Халтурадан жаа бою качаар эле.  
Жазганын сын көз менен карап, иргеп,  
Жаккандарын байма-бай басар эле.

Кеп чынына келгенде акын Тураг,  
Жетик талант эле көңүл бурар.  
Китештери дембе-дем чыга берсе,  
Окурманы бар эмеспи дайым сурар.

Акын Турагдай чыгаан чанда чыгар,  
Жазылбай калды дагы нечен ырлар.  
Аттиң, бири кем дүйнө деп өкүнөсүң  
Бармакты жара тиштеп алган сыңар.

Акын Турагды эскерип, жакшы иш болду,  
Обологон бакыт күшү кайра конду.  
Жердештери унутпай чын кастарлап,  
Шаардын бир көчөсүнө атын койду.

Акын Тураг өзү өлсө да, сөзү өлбөйт,  
Көктөм баардын гулүндөй улам көктөйт.



Артында сан миндеген эли барда,  
Ысымы кылымдарга эч бир өчпейт.

Акын Туар аганын арбагына табынамын,  
Ыр дүйнөдө колдосо деп жалынамын.  
Баа жеткис, айттып бүткүс талантына,  
Таазим этип, башты ийип багынамын.

**Жээнтай АБДИЕВ.**  
*Суусамыр айылы.*

### ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВГЕ

Талпынып учкан күштай канат серпип,  
Турганда лириканын күүсүн чертип.  
Талантың таанылганда эми гана,  
Таштады өмүрүндү ажал кертип.

Эстеймин туулган жериң Сары-Булакты,  
Аралап бетегени, аткулакты.  
Жайлодо тандап жаңы күлүк минип,  
Тартчу элең такыр бербей сен улакты.

Көчөдөн кәэде өткөрбөй уруп, сөгүп,  
Койгун деп айткан сайын сен көшөрүп.  
Айтканыңды аткарчу элең билгениңдей,  
Айласыз жүрөр элек биз көтөрүп.

Кәэде мен жоруктарың эстей калам,  
Ошондон нак Туардын өзүн табам.  
Дайыма токтоо, бирок жини келсе,  
Көк эле, кежир эле тил албаган.

Тууганбыз, түбү бирге, айылым жакын,  
Туйбаган, билбеген бар анын баркын.  
Тулпардай лириканы таптап чапкан,  
Туардай, Алыкулдай болбос акын.



Өлүмгө өкүнүчтүү айла барбы,  
Өксүткөн өмүрүнөн акындарды.  
Экөө тең аз жашады, бирок тириүү  
Ырлары түбөлүккө элде калды.

*Ашымалы СЫДЫКОВ.  
Кара-Балта шаары.*

### ЫРЛАРЫНАН ЖЫЛУУ СЕЗИМ ТАПКАНСЫЙМ

*(Турап Кожомбердиевге)*

Бул дүйнөдө өмүрдүн ай аздыгы,  
Агабыздын ушул беле тагдыры.  
Дүйнө менен кош айтышып кетсе да,  
Жүрөгүмдө жашайт бүт ыр саптары.

Өзү жок арабызда орду толбой,  
Ырларын окуйбуз бириң койбой.  
Дагы канча ыр кетти өзү менен  
Шум ажал бөлүп кетти көзү тойбой.

Ушунчалық аз болсо да өмүрү  
Жакшы жашап, басып өттү көңүлдү.  
Ырларына жашоо берди түбөлүк,  
Ыр майрамга бөлөп ар бир мүнөттү.

Ырларынан окуганда ар дайым  
Канат байлап учуп бара жаткансыйм.  
Ушунчалық жанга жакын жазылган  
Ырларынан жылуу сезим тапкансыйм.

*Нурбек СЫДЫКОВ.  
Сары-Булак айылы.*



## КЛАССТАШЫМ ТУРАРГА

Мен эмес, сага окшогон залкар акын,  
 Анчейин шат көңүлүм ырга жакын.  
 Эскерип элесиңди жүрөк сыйдалап,  
 Өзүңе ушул ырды арнап жаздым.

Тоолук курбум,  
 Тоо желиндей сыйзың эле аркырап,  
 Калем курчуп калган болчу жаркырап.  
 Теминип тер кургатып талықпастан,  
 Алга карай чыктың эле зымырап.  
 Эми анык «чуркаар» кезиң келген кезде,  
 Шум ажал алып кетти алкымдан.

Сен кеттиң бул турмушту көзүң көрбөй  
 Ошпол жер болуп калды бир топ көндөй.  
 Жазмаксың дагы сонун ырларыңды,  
 Ажалга алдырыбастан турсаң өлбөй.

Өмүр жашың арналып урпактарга,  
 Аларга бакыт, таалай, ырыс консун.  
 Ылайым топурагың торко болуп,  
 Тилегим, жаткан жериң жайлдуу болсун!

Эске түшөт бирге окуган күндөрүбүз,  
 Тентек убак, шайдооттук кез жүргөнүбүз.  
 Мектепте окуп жүргөн убак эле  
 Келечекте ким болобуз билбептирбиз.

Акын болуп ташка тамга баскан сымал,  
 Артыңда изиң калды өзүң чийген.  
 Биз үчүн сен тириүсүң, өлгөн жоксун,  
 Кадимки Туарсың го калпак кийген.  
 Ардактайт түбөлүккө ырларыңды,  
 Эл-журтун, сени билип, сени сүйгөн.

*Аскер НИЯЗКУЛОВ.  
 Бөксө-Жол айылы.*



## АҚЫН ИНИМЕ

Бак даарыган жан элең,  
Дүйнө жүзү тааныған.  
Жазып кеткен ырларың,  
Сахнада жаңырган.

Ырларың жүрөт кезигип,  
Сиз тириү кездей сезилип.  
Сиз жетпей биздин арада,  
Ыр жазып кетчи бир келип.

Тураг деп көчө аталды,  
Тарыхта калат жазылып.  
Бакыйган кыргыз баласы,  
Жүрөктө жүрчү катылып.

*Сууракан МАМБЕТАЛИЕВА.  
Кара-Балта шаары.*

## КАЙРАТ-КҮЧ БЕРИП ТУРЧУ, ТУРАР АГАМ

Кыргыз эли мұңқурөп турған кезде,  
Кайрат-күч берип турчу, Тураг агам.  
Көңүлүм менин чөгүп турған кезде,  
Ахвалымды ар дайым сураар агам.  
Көзүм жашы мөлтүлдөп толуп турса,  
Көңүлүн бүт бойдан бураар агам.  
Эл башына әгерде мүшкүл түшсө,  
Көңүлдөрүн көтөрчү Тураг агам.  
Эки жаштын үйлөнүү тою болсо,  
Ырларынан бир кучак гүл сұнаар агам.  
Душмандар кол салғаны келе жатса,  
Чолпонбайдай төшүн тосоор Тураг агам.  
Айылдын аягында топ караандын,  
Арасынан сиз бөлүнүп көрүнөсүз.  
Ырларыңыз жашайт әлдин жүрөгүндө,  
Сиз мен үчүн өмүр бою типтириүүсүз.

*Кубат КУЛУБЕКОВ.  
Кара-Балта шаары.*



## КҮЙГҮЗДҮН

Алыкул өткөн эй, дүйнөдөн,  
Атай да өткөн эй, дүйнөдөн.  
Козголтуп Туке эй, жүрөктү  
Коштоштуң неге эй, күн менен.  
Кечээ эле бизди күлгүзүп  
Кейиттиң бүгүн күйгүзүп.  
Күйгүздүң эй, күйгүздүң,  
Күйгүздүң эй, элинди.

Кыздарга ырдал шаңдана  
Кызыгам «Кызыл алмаңа».  
Толгондо ырың эй, чытырап  
Томсортуп кеттиң эй, жан ага.  
Кантелик кыска өмүрүң  
Чөгөрдүң әлдин көңүлүн.  
Шум ажалга баш ийип,  
Кайгырттың бизден эй, бөлүнүп.

Өмүрдү сүйбөй эй, канчалық  
Өзүңдү сүйбөй эй, карчалып.  
Жаныңды берип эй, кетипсиң  
Жазғандарына жан салып.  
Кечээ эле бизди күлгүзүп,  
Кейиттиң бүгүн эй, күйгүзүп.  
Күйгүздүң эй, күйгүздүң,  
Күйгүздүң эй, элинди.

Жанда жок элең эй, боорукер,  
Жан элең өтө эй, жароокер.  
Боюңа кыздар эй, суктанган  
Бооруна катты эй, кара жер.  
Кантели кыска өмүрүң  
Чөгөрүп әлдин көңүлүн.  
Шум ажалга баш ийип,  
Кайгырттың бизден эй, бөлүнүп.



## «КЫЛ ЧОКУНУН» КЫЛДА УЧУНА ЖЕТКЕНДЕ...

Өөдө көктөн, «шуу» баратып зор бир күш  
Өчтүү кыймыл өчкөн өндүү чоң жылдыз.  
Ошол жылдыз поэзия бүркүтү –  
Тукем тура, эми канттик, ой, кыргыз!

Ай, бөбөктөр, бир дүйнөндөн кемидин,  
Чынга чыкты өмүр жалган-төгүнүң.  
Үрдан жасап, конфеттерди чогултуп,  
«Базарлыкты» сага сунар эми ким?!

«Көлчүктө айы» музга айланды mestейип,  
Көктөн жылдыз жаш жаадырат сестейип.  
Тамшандырган талантынан бош калып,  
Табыйгаттын таңы кейип, кеч кейип!..

«Күн чыгышым», «Таң шооласы» өңү өчүп,  
Көл кечинде «Толкундар-ай» «күрп» этип.  
Акынынан, жакынынан айрылып,  
«Ак маралдар» жүнүн жатты түлөтүп!

«Айдын нуру төгүлгөн ал тарапта»,  
«Көл бетинде» Үсөн Сыдык карап да,  
«Кайыгында, жаштыгынын» жалдырап,  
Караан тутчу доссуз калды заматта!

Асанкалый аван менен кошууда,  
«Ак маралга» карышкандай оозу да,  
Айкырууда айрылганча тамагы,  
Айрылганча аккордеонду созууда.

Жүдөгөндөй бир канаты айрылып,  
«Жүрөкту жүрөк тандасынан» айбыгып,  
«Баратабыз каякка?» – деп, жалдырап,  
Марат калды байкесинен айрылып.



«Кумар көзүң» тиктегенде кылактап,  
 Куттуу тулкуң баратканда ыраактап,  
 «Булактагы кездешшүүдө» Шеркулун  
 Көздөрүнөн жаш агууда булактап.

Обон учуп, нотасынан чаң ызгып,  
 Ырың менен мезгилдерди карытып,  
 Сардарбегиң азыр деле жол карайт  
 «Үзүлбөгөн үмүттөрүн» агытып.

Апачык Күн күүгүмдөнүп, карайып,  
 Ачуу жашын жутуп жатты калайык.  
 Саары менен сага келген кезди эстеп,  
 «Сагыныч ырын» боздотууда Тагаев!

Кайғы жутуп, жашып бүттү ич ара,  
 Сени жоктойт муңдуу обон күч ала!  
 Эркелеткен Муканыңдын колунда  
 Эрип ыйлайт эч «Үйкусуз гитара!»

Аалам жарып ырларыңдын урааны,  
 Аталаарда «Акындардын чыгааны»,  
 «Кыл чокунун» кылда учунан жеткенде  
 Кыйган талдай кырчын өмүр кулады.

Сени эш туткан элиң калды жалдырап,  
 Ээсин жоктоп, үйүн үнсүз кангырап.  
 Толгон-токой эмерекке толсо да  
 Туарысыз бош көрүнөт аңгырап.

Эстен тана энең калды бүкчүйүп,  
 Эли-журтуң кара кийип, бүт кейип,  
 «Эсил кайран абакем!» – деп, сыйздатып,  
 Эркелеткен бөбөктөрүң үксүйүп!..

Уулча эже уу жутууда солуктап,  
 Аза-арманын айта албаймын толуктап!



Кыймылы өчкөн алп денеңди карасам  
Жаткансыйсың кыргыз Ала-Тоосу уктап!

Күлүмкан да, Эркин әже күйүшүп,  
Күйүттөрүн күлгө айлантып иишип,  
Кара жоолук салынышып солуктайт  
Катуу кайгы кайыгына минишип.

Осмон жездөң жээндерице кошулуп,  
Ооздон ыйы, көздөн жашы созулуп.  
Эркелеткен Акылайың, Нуругүлүң  
Эстен танат тынбай ыйлап олтуруп!

Бүлкүлдөшүп бүт жезделер ыйлаган,  
Бүйрөсү сууп, көздөрдөн жаш тыйбаган.  
Аңдаганга азаптуу күн ошондо  
Аза чуусу айылыца сыйбаган.

Сары чийкил бала кечээ курагың,  
Сары-Булак мектепте оюн курганың...  
Кечээ күнү хор жаңырган залында  
Бүгүн кара ый чаңырган – курган күн!

Казан сымал маанайлары каарып,  
Кабагынан жылдыз түшүп кабарып,  
Күйгөн чоктой күйпөлөктөп жүрушөт,  
«Күн өчтү!» – деп, түтөп күйөө балдарың.

Келиндерин кечээ эле керилген,  
Кемпир өндүү кете түштү әбинен.  
«Калдайган тоо кайнагадан айрылдык.  
«Канттик эми!?» – дешип, катуу кейиген.

Кандаш-жандаш әже жана карындаш,  
Каректерди жашка жууйт бүт айылдаш.  
Карылардын каадалары сооротуп,  
Кайрат айтат: «Койгула эми, табылбас!»



Столун да, диваның да заматта,  
Ың тизилип, толбой калган барак да,  
Кечээ жазган фломастер колуңда  
Баары жетим калган өндүү абакта!

Жетим калды «жетим» достор баягы,  
Жебирешкен сен жөнүндө баяны.  
Марттыгыңды, баатырдыгың унуптайт:  
«Манас эле Тукемдин – деп карааны!»

Саптарыңда кыздар колун булгалап,  
Сагыныч ыр асман жара ырдалат.  
«Кыл чокунун» төбөсүндө заңкайган  
Ырдан курган Кызыл үйүң нурданат!

Сары Тураг – сары алтындан айрылып,  
Сары-Булак шолоктоодо кайгырып.  
О дүйнөгө учуп кетти зор акын  
О, кем дүйнө, келбейт эми кайрылып!..

Асанбек ИМАНБАЕВ.  
30-январь – 2-февраль, 1989-ж.

### ЭСТЕ, ЖЕЗДЕ!

Тулпардай Тураг туйлап турган кезде,  
Турсаңыз да «тартип» деген ыйык чепте.  
Бир сөзүн кайтаралбай кайнициздин  
Тапанчаны бергенициз эсте, жезде.

Каректен жаш тамчылап келбей кепке  
Туталанып, тумчуккансып турган кезде.  
«Кеткенче кермаралдай акын иним,  
Мен кетсемчи...» дегенициз эсте, жезде.

Күмбөздөн күйүттүү үн чыккан кезде,  
Зор акындын зор турпаты кезди көзгө.



Уулча эже эже болбой эне болуп,  
Сиз ата болгонунуз эсте, жезде.

Кайнисин, бир тууганын келечекте,  
Ким аздектеп бир туугандай сыйлайм десе  
Сыйласын Уулча эже сыйлагандай,  
Сыйласын сыйлагандай Осмон жезде!

*Анатай ӨМҮРКАНОВ,  
КР Эл акыны.*

### УУЛЧА ЭЖЕГЕ! ОСМОНАЛЫ ЖЕЗДЕГЕ!

Каныкей болсо болгондур,  
Биздин Уулча эжедей.  
Ақын Туарар сайрачу  
Жан адамга теңебей.

Османалы жездедей  
Бакай болсо болгондур.  
Күпүлүна Туарардын  
Ошону учун толгондур.

Айтканда акын Туарарды  
Силердин эмгек бааланат.  
Көтөрдүңөр акынды  
Кайталап элге дааналап!

*Субайылда АБДЫКАДЫРОВА,  
КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер.  
17-февраль, 1996-ж.*



## УУЛЧА ЭЖЕМЕ!


Көп әлдерге атак-даңқы дүңгүрөп,  
Ыйык сөздүн ээси экенин билдирет.  
Эжеке, сиз болбосонуз... байкебиз,  
Улуу акын болот беле ким билет?

Жоготпостон жыйнаптырыс ырларын,  
Бизге айтып, тарых мүнөз сырларын.  
Талант деген татаал зат го чынында,  
Тартыптырыс ыйымык менен жыргалын.

Закымдаган залкар акын кемеси  
Бизге ыйык бийиктиги, белеси.  
Баатыр кылган, акын кылган жетилткен  
Бардык әлдин болсун сиздей эжеси!

Акын ыры көркөө бөлөп калааны,  
Жүрөктөрдө жүргөн кези арааны.  
Жылдыз, Ай, Күн – бүт Ааламга үн салып,  
Жыл, күн, айлап бийиктөөдө карааны!

*Барчынбек БУГУБАЕВ,  
акын. 22-июнь, 2004-ж.*





## IV бөлүм

### БИР ҮЙДӨ – ЭКИ КӨСӨМ

Бир үй-бүлөдөн бир эле мезгилдин өзүндө эки көсөмдүн чыкканы турмушта өтө эле сейрек кездеше турган чыгаар. Тагдыр биздин бешенебизге ошондой сейрек кездешүүчү дөөлөттү кут кылып үй-бүлөбүздөн эки көсөм өсүп чыкты. Аларды бапестеп багып чоойтуп, тарбиялап жетилткеним эрдикке тете чыгаар. (Мактанганын карачы дегендер болсо менин жолумду жолдоп көрүшсүн.)

Эми сөз ошол көсөмдөр жөнүндө болсун.

Алардын бирөө – кыргыз поэзиясында карааны заңкайып алыстан көрүнгөн залкар акын **Тураг Кожомбердиев** (бир тууган иним). Ал жөнүндө башында кычкача айтып өткөм. Туарды уч жашынан баштап багып, эр жетилттим (энебиз каза болуп калып).

Тураг жарык дүйнөгө келген 1941-жылдын 22-июнь күнү батышта кандуу согуш башталды. Ал биздин жергебизден алыс болгону менен анын уулуу тырмагын сезбеген адам болгон эмес. Бир үйдөн бир нече эр азаматтар жоого аттанып, баары тең навыт болушуп, каран түн түшүп олтуруп калгандан канча эле. Жалгыз уулунан айрылган энелердин ачуу кыйкырыктары азыр да кулагыма угулуп, денемди дуркүрөтөт.

Кан майданда шейит болгондорду кабарлаган «кара кагаз» айылдарды тынымсыз аралап, жүрөгүндүн үшүн алат. Кээ бир күндөрде бир нече үйдөн чыккан өкүрүк заманаңды кууруйт.



Фронтко кеткен классташтарыбыздын (анда биз бала кезибиз эле) окко учканын укканында жүрөгүүц сыйздайт.

...Жоо бетине аттанган классташым Ысманкул-дун уул Осмоналы эсиме түшүп, биргө окуган ке-зибиз көз алдымдан өтүп жатты...

Бир топ балдар коңшулаш Моңолдор айылынан келип, биздин мектепте (азыркы Турар Кожомбердиев атындагы Сары-Булак орто мектеби) окушашар эле. Аралыгы үч-төрт чакырым келет.

Кычыраган кышта, калың карды жиреп отуруп келишет. Негедир ал кезде кар калың түшчү. Жазгы нөшерлөгөн жаандарда шөмтүрөп, кара баткакты кечип келгендеги кебетелерин көрүп, бир туруп күлкүү келсе, бир туруп боорубуз ооруур эле. Кыш күндөрү ошо кичинекей балдарга ат араба уюштуруп бергенге жергиликтүү бийликтегилерден бир киши чыкпаптыр. Балдарынын ден соолугуна кам көргөн ата-энэ да болбоптур. Эрбендерген бечаралар эптеп эле чоңоюшкан экен да.

Кийген кийимдери деле эптеген бирдеме. Бирок көңүлдөрү тетик. Баарынан кичинекей, тыңы Осмоналы болчу. Үстүндөгүсү сансыз жамачылуу жаман чапан, асынганы кийиз китерап болоор эле.

Жол-жолду карай ойнап жүрүшүп, кәэде сабакка кечигип калышат. Анан мектепке жакындалганда чуркап келишип, класстын каалгасын ачып «Урук-сатпы?», «Кирелиби?» – деп суранышпастан үн жок, сөз жок энтелеп тура беришет. Эң алдыда баягы кичинекей Осмоналы.

Математикадан сабак берген Боронбай деген мугалимибиз күлүмсүрөп: «Ой, оңбогур, Моңолдордон бери чуркап келдиңби? Кир эми», – дегенде баары топурап кирип, парталарына олтуруп калышат. Жеткен зыкым эле: сыя чөлөгүбизди унутуп келген күндөрдө «калем сабыбызды бир эле малдырып көйсүнбү» десек такыр болчу эмес. Парта-да олтурганда сыя чөлөгүнин оозун колу менен

басып олтурчу да, доскага чакырганда аны ала кетчү.

Ошол кибиреген байкуш сегизинчи классты бүтөрүү менен кан майданга аттанды эле. Кайсы гана жерде сөөгү сөпөт болуп калды экен?.. – деген оюмду:

– Саламатсыңбы, Уулча – деп бирөөнүн учурашканы бөлдү. «Ким болду экен?» – деп карасам... көргөн көзүмө ишениген жокмун. Османалы шекилденет. «Койчу, кантип эле ошол ушундай зыңкыйган жигит болуп калсын». «Көзүмө бир нерсе көрүнүп жатат го» – деп жакшылап карасам... чын эле ошол Османалы. Нечен жылы согуш отун аралап өрт менен жалыңдын, ок-дарынын түтүндүн арасында кан кечип жургөнү кебетесинен таптакыр көрүнбөйт, колу, буттары соо, бою өскөн, тармал чачтарына адам таңгалгандай. Орден, медалдар тағылган офицерлик формасы шыңга боюна күп жарашып турат. Бутунда хром өтүк. Ал кезде мындаиды бут кийимди көрүп, кайра катып коуюуга табылчу эмес.

Сүйүнгөнүбүздөн кучакташып көрүштүк.

...Согушка баргандан баштап, ал аяктаганга чейин фронттун эң алдыңкы катарында аткычтардын командири болуп жургөнүн, шинелдери нечен жолу окко калбырдай болуп тешилгенин, уч жолу жарадар болгонун «кырк жылы кыргын болсо да бей ажал чымын өлбөйт» дегендей ажалдан кылдын эле учундай жерден аман калганын айтып олтурду...

Нечендереген оор салгылашууларда болуп ырайымсыз душмандар менен беттешкенин, Сталинден жети жолу раҳмат алганын шурудай тизип айтып олтурса, ал мага тиги дүйнөдөн тирилип келгенисип сезилди.

Менин ал-ахвалымды сурады.

Балалык кезибизди эскерип олтурдук.

Кийин жолугушуп журдук. Анан тагдырдын буйругу менен биргэ түтүн булатып калдык да, жашоо-



нун кыйынчылыктарын бирге тартып, асылын биргэ көрүп келатканыбызга алтымыш жылдан ашуун убакыт болду. Беш балалуу болдук. Бардыгы тең жогорку маалымат алышты, үчөөнүн илимий дара-жалары бар. Баары тең ыймандуу, карамдуу, боорукер болуп өсүштү. Эч кимиси (атасы баштап) ичкиликтى оздоруна алышпайт. Баары тең үйлүүжайллуу, бала-бакыралуу. Бакыбат турушат.

Уул, кыздарыбызды көрүп олтуруп, өзүбүздүн турмуш кура баштаган кезибиз эсиме түшөт. Ка-йын атамдыкынан бөлүнүп чыкканыбызда бизге: үбөлүк, камыр жая турган тактай, түбү түптөлгөн кастрюл, сынык балта, анан дагы чөөгүн (чугун) беришти. Оокатыбыздын башы ошолор болду. Тың-дыгыбыздан гана тырмалап оокат кылып кеттик. Сырттан окуп, жогорку маалыматтуу болдук. Андан соң Улуттук университетте 33 жыл иштедим. Алгачкы жылды Кара-Балта шаарында жашап, иштеп калдык. Османалыны фронтовик катары мамлекеттик коопсуздук министрлигине (азыркы Улуттук коопсуздук комитети) ишке чакырып, Бишкекке көчүп келдик.

Синдилерим Құлұмкан менен Эркинди шаардағы окуу жайларына орноштурдум.

Турады да колума алыш алдым. Ал биздин балдарыбыздын улуу агасындай болуп, алар менен бирге өсүп чоңойду.

Айта кете турган нерсе, жездеси Османалы Турады, синдилеримди бөлөк бирөөнүн балдары экен деп эсептечу әмес, өз балдарындай көрчү. Ач болсок да, ток болсок да бирге болдук.

Туар шаардагы мектепте окуп жүргөн кезинде ар кандай кесипти аркалоого далалаттанды. Спортко (бокс) катышты, музыкант болууга да аракеттенди.

Акыры поэзия дүйнөсүнө арбалды.

Ал акын болгондон кийин:

«Ыр жашоомдо кичинемден кезикти  
Ыр жазгандан башка билбейм кесипти»  
— деп келчү.

## АЛГАЧКЫ КАДАМДАРЫ

Кайсы бир жылы бала-бакырабыз менен Суусамыр жайлоосундагы атамдыкына бардык. Туарата ақыл-эс кирейин деп, калган кези. Эртең мененки чайды ичкенден кийин кол чаначка кымыз күйдүруп алыш, үйдөн алышыраак жердеги чоң таштын жанына барып, жатып алыш бирдемелерди чиймелей берет.

Бир күнү атам айтып калды:

- Бул Туар ыр жазып жатам деп эле жүрөт. Бир карап көрчү, чын эле жазып жүрөбү же бирөөлөрдүкүн көчүрүп алыш жүрөбү?
- Андай болбойт, ата, — дедим.
- И-и?
- Эгерде ал бирөөлөрдүн жазганын көчүрүп алса, дароо эле билинип калат. Анткени жазып жүргөн кишилер тиги же бу ырды, ал тургай сөздү ким жазганын же айтканын билишет — десем.
- Капырай, ошондойбу? — деп таң калды.
- Көптөн бери жазып жүрөбү? — деп тактадым.
- Көптөн бери эле — деди ал.
- Мейли, жаза берсин. Кийин шаарга барганда жазгандарын чоң акындарга сыннатып көрөлү — дедим, анын кымызга кызып алыш тайрандап жүрбөй, аракеттенип жүргөнүнө ыраазы боло.

Ошо жылдары ал тоолордун сулуулугун жайлоонун кереметин, ини-карындаштарынын, кыял-жоруктарын ырга айландырып жүрүптүр.

Туардын ыр жазып жүргөнү жөнүндө үйдө бай-ма-бай сүйлөшүп олтуруп, мен Османалыга:

- Баяғыда согушта бир акын менен бирге болгом дедин беле? — деп сурал калдым.



- Ооба.
- Ким деген акын дедиң эле?
- Темиркул Үмөталиев.
- Ал кишини азыр көрүп жүрөсүңбү?
- Жакында эле көрдүм. Көргөндөн да кызык.
- И-и.
- Бая күнү операция жасатып, тилимдин ичиндеги замбираектин огуунун сыныгын алдырып ооруukanадан чыгып келатып, жолугуп калдым.

Байбичеси экөө Дзержинский (азыркы Эркиндиқ) көчөсү менен келатышыптыр, көчөнүн көркүн чыгарып. Бактылуу адамдар экен ээ! – деп ойлодум, алыстан көргөндө. Жакындағанда карасам – Темикем. Кучакташып көруштүк. Согуштун азаптозогун бирге тарткан адам бир тууганыңдай болуп калат экен.

Бир топко чейин бири-бирибиздин кучагыбыздан чыга албай турдук.

- Баягы согуштагы Османалы деген досум ушу,
- деп тааныштырды мени аялына.

– Оо! Темиркул сени оозунан түшүрбөйт, – деди Зуура жеңе сөзгө аралаша, шаңкылдал. Согуштан аман-эсен кайтты бекен, – деп көп эстейт. Аナン сөзүн улай ошондой кызыл кыргындан майрык-чойругу жок, аман-эсен келген экөөңдердүн тең бактыңар тоодой экен, – деди.

...Аа, Темикеме жолукканыма жетине албай, сөзүмдү узартып жиберген турбаймынбы. Кечирип кой. Айтайын дегенинди угайын.

– Ошол. Аナン Туардын ыр жазып жүргөнүн билесиң да. Айрым ырларын мага көрсөтүп калат. Түзүк эле көрунөт. Ошондо да ошо досуңа бир көрсөтүп көрсөк дейм да.

– Жарайт. Мен да ошондо Темикеме кулак какты кылдым эле.

– Анда андан бетер жакшы болуптур. Эми аны узартпайлыш. Бүгүн Туар бир жакка кетти. Ал келәэри менен барып келсөндер эмне болот?

– Болот. Адегенде мен телефон чалайын, үйүндө болду бекен. Биз менен сүйлөшкөнгө чолосу тиеби, ошону билейин.

– Туура.

Ал Темиркул Үметалиевдин үйүнө телефон чалды да: – Үйүндө эжен, келгиле деди, – деп мени кубандырды. Аңгыча Турар да келип калды.

– Чечинбей көё тур. Бир-эки пиала чай ичип ал. Жездөң экөөнөр Темиркул Үметалиевге барып, ырларыңды көргөзүп келесиңбى? – дедим.

Туар токтоо гана камырабай «мейли» деди. Сөзүнө караганда жазып жүргөндөрүнөн кам санабаганын баамдасам да жаңы жазып жүргөн жаш балалыны чоң ақынга барасың дегенибизге жүрөгү опкоол жубасын деген ой менен: жаман кийинип барсаң жазган ырыңды жаратпай салып жүрбөсүн, ушул эле кийимин менин барып кел – деп тамашага саптырымыш болдум, жүрөгүн токтотуп алсын деп. Турар бир-эки пиала чай ууртады да, бөлмөсүнө барып кол жазмаларын алышын чыкты. Кетип барашканда:

– Жолуңар болсун. Женцил барып, оор келгиле, – деп Турарды бетинен өптүм.

Алар келгенче эси-дартым ошо жакта: «Эмне деп келишшэр эжен», «Кандай болду эжен?» – деп, жүрөгүм туйлайт.

Келәэри менен Османалы мага буларды айта баштады:

– Учурашып, бут кийимдерибизди сырткы каалганын түбүнө калтырып коюп мейманканасына кирдик. Жайланаң олтурганыбыздан кийин, Темикем:

– Турар деген баатыр ушулбу? – деп жайдары жылмайды аны карап. Кыраакы адамдын «баатыр» деген бир сөзү эле Турардын жүрөгүн токтотуп, аны өзүнө жакыннатканын сездим.

– Ооба, Турар деген уулубуз ушул, Темике. Кичинекей кезинде апасы мууну: «Сары-Булактын



сары ырчысы», – деп эркелетчу экен. Эми жигит болуп, апасынын оозуна сала бергендей ыр жазып жүргөнүнөн улам тушоосун өзүңүзгө кестириейин деп ээрчитип келдим, – деп жылмайдым.

– Жакшы, жакшы. Кана көрөлүчү, – деди Темикем. Туар қол жазмаларын үстөлдүн үстүнө койду.

Темикем аларды барактап, кээ бирөөнү кайра-кайра окуп жатканда, Туар экөөбүздүн дымыбыз чыкпай калды. Анда-санда бири-бирибизди карап коюп, кээде барактарга тигилип, кээде Темикеме көз кырыбызды салып коюп олтурабыз. Ойдон күлүк эч нерсе жок әмеспи. Жаныбыздагы олтурган адам менен согушта жамғырдай жааган октун алдында бирге жүргөн күндөрүбүз элестеп әтты. Бу кишинин өтө жөнөкөйлүгү, адамгерчилигинин бийиктиги жөнүндө ойлонуп олтурдум.

Туар экөөбүз астыбызга коюлган чайдан ичи-миш болуп олтурдук. Темикем болсо астынdagы пиаладан анда-санда ууртап коюп, кол жазмаларга үңүлүүдө.

– Эт салганга күтпөйт го деп палоо жасай койдум, – деп Зуура жеңем менин оюмdu бөлдү. Палоо салынган чоң талинкени астыбызга алыш келип: «Кана, оокаттан алгыла» – деп кичине талинкеге салынганын менин астыма койду.

– Жок, жок, Темикеме... – деп мен шашып тарелканы Темикемдин астына жылдырдым. Темикем да окуганын токтото коюп:

– Кана, оокатка карагыла, – деди.

Туар экөөбүз да өзүбүздүн тарелкаларыбызга бир аздан салып алдык.

Оокат желип бүткөн соң, баарыбыз унчукпай тымтырс болуп олтуруп калдык. Кол жазмаларды окуп бүткөнсүгөнүнөн улам Темикемдин оозунан әмне деген сөздөр чыгаар экен деп олтурганыбызда:

– Кандай экен, Темиркул? Айтпайсыңбы, – деп Зуура жеңе ойлуу олтурган байын карады.

Ал оор басырыктуу гана:

– Арасында басмага бере турган түзүк ырлар бар э肯. Аларды эми өзүлөрү иргеп алышаар – деди жайбаракат.

Үракматьбызды айтып, коштошуп жатканыбызда:

– Жаш кезде көп эле киши ыр жазат да кийин таштап коёт, – деп. – А сен таштаба, айланайын. Арыш ташташың жакшы э肯. Жолун шыдыр болсун! – деп батасын берип, Туардын колун кысты. Туар билинер-билинбес кылып башын ийкеди. Каалганын сыртына чыгаарымда Темикем мага бурулуп: – Кайниң оор басырыктуу бала көрүндү. Алл мүчөлүү боло турган. Атасы чоң кишиби? – деп сурады.

– Зор адам, – дедим.

– Ошондой. Талықпай изденсе мындан жакшы акын чыгат, – деди.

– Айтканыңыз келсин, Темике, – деп коштошуп үйду карай бастык.

Баятадан бери анын айтканын кунт коюп угуп отурганыма карабай дагы эле жакшы сөздөрдү уккум келип, толкунданганымды баса албай:

– Туардын ырлары Темикеме жакты дечи – дегенимде көзүмө жаш толуп кетти. Менин толкунданганымды басууга аракеттенип, Османалы тамашага саптыра: – Баарынан да Зуура жеңемдин паллоосу таңдайыма татып калды, – деп күлдү.

Илгерки куудул Шаршен:

– «Эл кездеме базарга барса, мен кесме базарга барам» дегендей болгон турбайсыңбы, – деп мен да күлдүм, кубанычым койнума батпай.

– Дал эле ошонун өзү болду, – деп күлдү ал дагы менин кубанычымды кубаттай.

Булактын көзүн ачкандай болуп, ошондон кийин Туардын ыр булагынан ондогон жылдар бою ырлар оргуштап агып турду.

Кыраакы акын Темиркул Үмөталиев кийин Туардын чыгармаларына такай көз салып, өз пикирин басма сөздөргө жазып турду.



Бир жолу ал «Ленинчил жаш» гезитине жазган макаласында Туардын ақындық өнөрүн көкөлөтө мактап салганында Осмоналы ал кишиге телефон чалып:

– Темике, сиз бу Туарды ашкере мактап жиберген окшойсуз, эртерээк эмеспи? – десе.

– Жок, Туардын таланты бышып жетилди. Дал ушу тапта ал ушундай мактоого татыктуу да, муктаж да, – деп жооп берди.

Туардын жазгандары арбып, салмагы артып, карааны бараандуураак боло баштаганда, аны шыйрактан тартканга даай албаган көрө алbastар көбөйүп, ич тарлар арбып, тымызын бут тоскондор чыккан кезде да кара кылды как жарган калыс Темикем Туардын албан табылгаларына албыра кубана, таптаган бүркүтү калтар алгандай сүйүнүп, өз көз карашын өзгөрткөн эмес.

Туар адамдын ак эмгегин таамай баалай билген. Бул анын өзүнүн устаттары Т.Үмөталиев, Н.Байтемиров, С.Эралиевдерге арнаган ырынан даана баамдалат. Мурда эч жерде басылып чыкпаган дал ошол ыры арабызда жүргөн устаты Сүйүнбай Эралиевге кызыктуу болоор (өткөндөрдүн арбагы ыраазы болсун). Окуучуларды дале кайдыгер калтырбас деген ой менен аны толугу менен келтируүнү эп көрдүк:

Ақындын архивинен алынган ошол ыр:

### БАГВАНДАР

(*Т. Үмөталиев, Н. Байтемиров,  
С. Эралиевдерге арналат.*)

Бир бийиктен ашсаң дагы бир бийик,  
Көздүн майын коротомун тирмийип.  
...Ал кезекте жаз жаңыдан кылтыйып,  
Араң тургам бутактарым илмийип.

Бетим чап жаак, белим болсо кындырдай,  
 Безелентип максат айдайт тындырбай.  
 (Кароол болуп каргаларды кубалап,  
 Калгансыңар бүчүрумду сындырбай.)  
 Бешиктеги балапанды корготтоп  
 Бек турдуңар беделимди сындырбай.

Айрымдары турган чакта жактырбай  
 Айкын максат адашаарда таптырбай.  
 Туу болдуңар  
     тумшуктууга чокутпай,  
 Кам көрдүңөр  
     Канаттууга кактырбай.

«Күн-түн изден» дегениңер төп эле.  
 Құлпәт куруп, шапар тептим көп эле.  
 Жетилди деп айткан менен ошондо  
 Жемишимдин далайлары көк эле.

Карандай суук каарып өтөт өндүрдөн,  
 Калчылдатат кабар берип мөндүрдөн.  
 Саяпкерлер тарбиялап эркимди  
 Сары чилде, катаал кышка көндүргөн.

Мен ал кезде жаңы сайган чырпыктай,  
 Мен ал чакта темир канат чымчыктай.  
 Өстүрдүңөр катектерге кемиртпей  
 Өстүрдүңөр кулаалыға чырпыйтай.

Бийиктикке айдайт достун сүрөөсү  
 ...Бири арық чаап, бири болуп тирөөчү.  
 Жааган кардан ийилерде жаш алма  
 Жардам болуп ийнин тосот бирөөсү.

Кас бирөөнүн кабыргасы кайышып,  
 Кальсондорун<sup>1</sup> жаш көчөткө жайышып...  
 Канат, күйрук болгонсуңар агалар  
 Калаарымда биротоло майышып.

---

<sup>1</sup> Дамбалдарын деген мааниде.



Ал кезекте канча дейсиң дарманым  
Алгач ирет бүрү ачылган алманын.  
Араң турган кылдай болгон сабагы  
Апорттордун көтөрө албай салмагын.

...Көп жыл мурда тиккен көчөт көгөрдү,  
Көкту карай согум келет төбөмдү.  
Көргүлөчү даамын татып туугандар  
Көтөрө албай турган чагым мөмөмдү.

Мезгил жаштын көбөйтүүдө эсебин  
Мен башканы жөлөй турган кезегим.  
Антсе дагы кыйын боло калганда  
Агалардын жылуу демин сеземин.

*Тураг КОЖОМБЕРДИЕВ.*

Тураг улуу адамдарды сыйлай билүүнүн үлгүсү эле. Өзгөчө энелер үчүн өмөчөгүн үзүп турчу. Алардын ар-намысына көлөкө түшө турган болсо, аларды коргош үчүн алды-артын карачу эмес...  
Ошондой окуяларынын бири бул.

### «МЕ, САГА, БАРАН!»

Автобус аялдамага келип токтоду. Жүргүнчүлөр ичинде жыкжыйма. Ошондой болсо да аялдамада далайдан бери акыйып күтүп тургандар түрткүлөшүп автобуска түшө башташты. Узун бойлуу, алп мүчөлүү улан аларды алды жакка өткөрүп, өзү аларды ныгыра аркаларынан кирди. Кийинки аялдамада токтогондо сыртка ыргып чыкты да, балабакыраларды, аялдарды алдыга өткөрүп жатты. Улгайган эки аял автобустун ичине кирээри менен анын тепкичине көчүк басып олтура калышты (бечаралардын буттары аябай талыган окшойт).

Жүргүнчүлөрдүн жолун тосуп калышканы үчүн орус улутундагы кондуктор аял аларга өкүмсүнүп:

«Тепкичти бошоткула!» – деди. Тигилер орундарынан козголуп коюшкан жок.

Керели-кечке автобуста селкилдеп тикесинен тик туруп, жүргүнчүлөр менен жаагын жаңып кажылдашкандан тажаган кондуктор терисинен чыга: «Мен силерге тепкичти бошоткула деп жатам, эч нерсеге түшүнбөгөн барандар!» – деп бакырды. Энелерди койго теңеп кордогону олбурлуу жигиттин намысына чагылгандай тийди. Ал кыжырынын кайнаганын баса албай: «Ме, сага, баран!» – деп керилип туруп килейген муштуму менен кондукторду беттен ары былч эттире берип алды.

Кондуктордун көзүнөн от чагыла түшүп, бетин басып туруп қалды. Автобустун ичиндеги бакашака да басандай түшкөндө алиги жигит: «Алар барап эмес. Аларды апа, эне дейт. Энеден ашкан ыйык нерсе жок», – деди аял кишиге кол көтөргөнүнө ыңгайсыздана.

Кондуктор анын сөздөрүн уккусу келбей, айдоочуга: «Милицияга чейин токтотпой айда!» – деди.

Өктөм жигит энелердин кадыр-баркын коргогонунда ичинен өзүнө ыраазы болсо да, милицияда аны эмнелер күтүп турганын көз алдына келтире албай ойлуу келатты.

Автобус райондук милициянын имаратынын жаңына келип тоクトоду. Айдоочу сыртка чыкты да кондуктор экөө уланды эки жагынан жандай басышып, милициянын имаратына киришти.

Дежурный милиционер аялдын арызын уккан соң, аларды башка бөлмөгө узатты.

Алар кирген бөлмөдө олтурган милиция офицери кондуктордун сөздөрүн угуп, аларды кагазга жаздырып алды да уланды суракка ала баштады:

- Аты-жөнүң ким?
- Кожомбердиев Турар.
- Түрган жерин?
- Сары-Булак айылы.
- Окуйсуңбу?
- Улуттук университетке жаңы кирдим.



– Документтериң барбы?

Тураг студенттик билетин сунду.

– Ичиң беле?

– Жоқ.

– Кондукторду әмне үчүн урдуң?

– Кордогону үчүн.

– Сени кордодубу?

– Жоқ. Апаларды «баран» дегенине чыдай албадым. Сөзүн уланта: – Апам өлүп калып, мен үч жаш кезимде жетим калгам. Апамды элес-булас гана билем. Эне мәэrimинен эрте ажырадым. Эне деген мен үчүн эле эмес, деги эле бардык адамдар үчүн ыйык нерсе деп эсептейм. Анан кондуктор аларды малдын барып жеткен макоосу болгон койго төңегенине күйүп кеттим. Ошондойго адам чыдап болобу? – деп кайра анын өзүнө суроо узатты.

– Анан?

– Анан «коёнду камыш өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт» дегендей намысыма чыдай албай: «Ме, сага, баран!» – деп бир койдум.

– Чыр-чатақты муштум менен эмес, сөз менен жөнгө салуу керек. Колуңду көтөргөнүң үчүн сот жообуна тартылып кетишиң мүмкүн экенин түшүнөсүңбү?

– Колум менен кылганымды, мойнум менен тартам да, – деп ылдый карады Тураг.

– Айткандарыңды, кагазга жаз, – деп ал Тутарга кагаз, ручка сунду.

Тураг болгонун болгондой жазды да, аяк ченине: «Бирөө жүрөт ыр чыгарып, бирөө жүрөт чыр чыгарып» – деп чийип койду.

Милициянын кызматкери анын жазганын дыкандык менен аягына чейин окуп чыкты да: «Шумкарым, сенин чымының бар окшобойбу», – деп жылмайды.

– Акынмын. Жакында ыр китебим чыгат...

Анын айтканына толук ынанбаса да: – Азыр кете берсөң болот. Керек болгондо сени өзүбүз издеп таап

алабыз – деди. Анан сөзүн уланта – жаңыдан көзүндү ачып келаткан бала экенсін. Тамырыңа балта тийип калып жүрбөсүн. Ошондуктан ал кишинин алдына түшкөнүң оң. «Астыңа келсе, атаңдын күнүн кеч» деген сөз бар элибизде. Жараашып алсанар жакшы болоор эле, – деп кеңешин берди. Офицер мырзанын түшүнүктүүлүгүнө ыраазы боло Турага капастан бошонгон күш шекилденип сыртка чыкты.

Тураг менден эч нерсесин жашырчу эмес. Үйгө келгенден кийин бардыгын төкпөй-чачпай айтып берди.

Анын келечегин кара булут чулгап калбасын деп иштер министринин орун басарына (атыжөнүң айтпай эле көюн) айтып бердик. «Көз салып койсоң» – деп сурандык (аны менен бир ичип-жечүбүз). Айткандарыбызды ал кулагынын сыртынан кетиргенден кийин абыгер чеккен аялдын алдынан өтүүнүн аракетин жасай баштадык. Атам козусун союп, кымызын алып, жездеси Осмоналы бул жактан барып, аялдын Кара-Балтадагы үйүнө барышты. (Чындыгында Туардын муштуму тийгөн жаагы оңбай эле калыптыр). Канча кылган менен эне эмеспи, аял кепке келсе да, күйөөсү азармандан-безарман болуп туруп алды.

Экинчи жолу баргандада атам: «Карып калган чагымда карманганым ушу бала эле. Мындан кичүү дагы он балам бар. Баарыбыз ушунун колун каратыйбыз. Ракым эте көргүлө» – деп жатып арандан зорго эпке келтирген.

Ошентип Тураг өзү тааныбаган энелердин арнамысын коргойм деп студент кезинде кыйын ахвалда кала жаздаган.

Туардын ичкен оокатына чейин кам көрүп тураар элек.

Толуп баратканынан улам, Тураг диета кармай баштаган. Диетадагы кишиге эртең менен мууну ич, түштө тигини, кечинде аны же деп сунуш кылат



турбайбы. Бир күнү түштө жездеси Осмоналы үйгө келип, карандай эле чай ичип кетиптири.

Диетадагы Туарды караса жумуртка, бышырылган эт, колбаса, сыр дагы башка чүйгүн оокаттарды жеп, кефир ичип олтурат.

Кечинде кызматтан келээри менен жездеси:

– Мен диета кармайм, арыктайм, – деп калыптыр.  
– Ой, сага әмне болду? Ашкере толуп кеткен жоксуң го. Эмнеге диета кармамак элең, – десем:

– Диета кармабасаң карандай чай ичип калат экенсиц. Кармасаң Туарга оқшоп чүйгүн оокаттарды жейт әкенсиц. Ошондуктан мен да диета кармап, арыктабасам болбойт, – десе күлдүк. Баарыбыздан көбүрөөк Туар өзү күлдү.

Күндүз университете окууда, түнкүсүн чыгарма менен алек. Бир күнү кебете-башы аябай уйпаланып калғанынан улам: «Ичиp алганбы?» – деп тикие караганыма түшүнө коюп:

Көп караба уйпаланган түрүмдү,  
Калем кармап өткөрдүм мен түнүмдү –  
деп күлүп койду.

Ал иштеп олтурганда дайыма жанында чоң талинкеде түрмө түрдүү жемиштер додо болуп үйүлүп туруу керек эле.

Бир жолу мен айттым: – Ой, Туке, муну әмне кыласың, жебейсиң деле – десем: «Эжеке, иштеп олтурганда адамдын пейили ток болуп туруу керек» – деди.

Үстү-башындагы кийим-кечесине да карай алчу әмес. Ал жөнүндө сөз кыла калғаныбызда ал тамашалай: «Айылга атама барып бирдеме саттырып кийбесем, түлөгөн тоодактай болуп жүдөп кеттим» – деп күлүп койчу.

Алп Туарга чак келе турган кийим да ойой менен табыла койчу әмес.

Ошондуктан барган жерибиздин баарынан ага чак келе турган кийим көрүп калсак, басып жыгылчубуз.



Ленинграддан (азыркы Санкт-Петербург) кышкы пальто сатып алыш келдим. Аны бир жолдошу арандан зорго көтөрүп, Туарга кийгизип жатып:

— О! Муну Тукем алптыгынан гана көтөрүп жүргөн турбайбы, — деп күлгөн.

Бир жолу жездеси алыссы районго командировкага барып, Туарга чак импортный туфли сатып алганында, ага ат мингизгендей сүйүнүп келген.

(Алып келген кийимибиз батпай, же тапчык келип калса кийин арыктаганда кием деп катып алчу.)

Ошо кезде «джерси» деген импортный пальто чыккан, абдан жука, жецил, өтө жараашыктуу. Ошондон Туарга сатып алдык. Күп жараашып калды. Аны Туар кийип бир жакка жөнөгөндө: «Уулубуз кандай көрүнөр экен» — деп жездеси экөөбүз балконго жарыша чуркап чыгып, анын карааны көрүнбөй калганча сыймыктана карап тургандыбыз азыр да көз алдымда турат.

## МАХАБАТ «АЯНТЫНДАГЫ» ОКУЯ

Туардын жолдошторунун бирөө бир күнү анын жаңы костюмун кийип алыш, бир жакка кетиптири. «Болду-болбоду, ал кыздарга эле кетти. Ошо жерге барып, бир чети шакаба чегейин, экинчиден бирөөнүн кийимин мындан ары суралган дай кылайын, — деп түз эле «Ала-Тоо» кинотеатрынын жанындағы аянтка жөнөйт. (Ал кезде жаштардын баары эле ошол жерге келип серүүндөшчү.) Жигиттер кыздарга барганда азыркыдай жарым жылаңаң болуп барбай жасанып, костюм кийип, галстук тагынып, шымын үтүктөп алыш барышчү. Барса чын эле чыкыйып кийинип алыш, кыздарды жандап сейилдеп жүрөт. Туар жанына басып барып:



– Ай, акмак! Алдагы бирөөнүн костюмун ээсисиңен сурап алыш кийсең болбойбү? – десе. Ал камарабастан:

– Тамашанды койсоңчу, Туке. Кыздар чын көрүп жүрбөсүн, – деп коюптур.

Тураг жолдошунун токтомдуулугуна жана сөз тапкычтыгына ыраазы боло күлүп тим болот.

Ал кезде азыркы И.Арабаев атындагы университеттин имаратында В.Маяковский атындагы кызкелиндердин педагогикалык институту бар болчу. Аны кыскартып «Женпед» деп коюшчу. «Катыны жок кыздуу үйгө теминет» дегендей бойдок жигиттердин баары эле ошол институттун каалгасын сагалашчу.

Ал жөнүндө Тураг:

Бул аянт – театрды алмаштырган,  
Селкини – бозой менен арбаштырган.  
Эшик жок ушул жердин эшигиндей,  
Ушул жай махабаттын бешигиндей –  
деген сүйкүмдүү саптарын жараткан.

Ошол жerde далайлар үй-бүлө уяларын салса, далайлары «сүйүнүн кайыгында калагы жок» калышкан.


Туардын төмөнкү сөздөрү башынан өтпөгөн улан болбос:

Карабай кара нөшөр, бороон музга,  
Салпактап жөнөчүбүз сүйгөн кызга.  
Кайкалап ката менен жумушуң жок  
Каткырып,  
Кара наңды малып тузга.

Туардын чыгарма жарата турган орду, кие турган кийим, иче турган тамагына чейин кичинекей баладан бетер кам көргөнүбүздү көргөн, билген жолдош-жоролору, калемдештери ушу кезге чейин даңаза кылып айтып калышат.




## Замандаштарынын ой-пикирлери



Эми сөздү узарта бербей кеп кезегин Туардын калемдештерине берели.

Туардын талантты, анын инсандык бийик сапттары, адамгерчилиги, элге кылган эмгеги жана тендеши жок чыгармалары жөнүндө алар эмне дегенин угуп көрсөк.

\* \* \*

Туардын ырлары – бул таланттын берекелүү энчисинен элге берилген сонун шыбага.

*Аалы Токомбаев.*

\* \* \*

Туар – тубаса акын. Мындаイラрды орустар «самородок» деп коюшат.

*Темиркул Умөталиев.*

\* \* \*

Биздин поэзиядагы улуу ырларды жаратуу Туардын бактысыдыр, а бирок Белинскийчилеп улуу акынды улуу кылып айтып бералбай аткан ал – биздин күнөө.

*Аида Эгембердиева*

*(филология илимдеринин кандидаты)*

*(«Туар – көрөңгөлүү акын», 2000-ж. 90-б.)*

\* \* \*

Алп мүчөлүү акын Туар Кожомбердиев энеден өткүр туулган. Ала-Тоого тагдырлаш, бүркүт мүнөз, тоонун ашуусунда тургансып ырлар окуп, элди жакшылыкка, ак ниеттүүлүккө, таза абийирге үндөгөн. Өзүнөн соңку муундарга ниети таза эле.

*Асан Жакшылыков, КР Эл акыны.*



\* \* \*

Тураг дүйнөгө ажайып ыр жазууга жаралгандай эле. Туардын жүрөгүндө кара жоктой көрүнчү. Ал өтө эле ыймандуу, өтө эле абийирдүү болчу.

*Сүйцүбай Эралиев, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Тураг Кожомбердиев ата-энесинен акын туулган бөтөнчө бир жан эле.

Көптүн арасынан аттын кашкасындай таанылып турган, ашкере уста калемгер эле.

Туардын акын катары дагы бир өзгөчөлүгү ал табият менен турмуш көрүнүштөрүн күдүм эле кыл калем менен тарткан сүрөткердөй кылыш жандуу, элестүү, туюмдуу тарта билген пейзажист. Анын пейзаждык ырларынын төрт тарабы төп келген шедеврлер.

*Салижан Жигитов,  
белгилүү окумуштуу, профессор.*

\* \* \*

Тураг Кожомбердиев – кыргыз поэзиясындагы чоң караан, орду бар, оозго алыш айтаарлык салымы бар. Ошол салымын башка бирөөгө ээлетпей турган инсан.

*Насирдин Байтемиров, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Тураг башка акындардын бирине да окшобогон, поэзияда өзүнүн жолу, өзүнүн үнү, өзүнүн жүзү бар, бизди курчап турган дүйнөнү өзгөчө көрүп, өзүнчө кабыл алыш, өзүнчө баалай билген, эч кимди туурабаган оригиналдуу талант.

*Токтоболот Абдумомунов, драматург.*

\* \* \*

Тураг Кожомбердиев балдар дүйнөсүнүн багыбаттыгын, бөбөк тилинин таттуулугун туюп сүрөттөөгө кудурети жеткен чебер. Эч кимден жол, атак-



даңқ талашпай, чыгарма жаратуу менен гана алек-төнген чыгармалары калк кенчине айланчу акын.

*Шукурбек Бейшеналиев, жазуучу.*

\* \* \*

Тураг сөздү бетке чаба айтчу. Ыр өргөөсүндөгү ал жаккан коломтонун оту эгерим өчпөйт. Дайыма чатырап күйүп, жанып турат.

*Нурпаис Жаркынбаев, акын.*

\* \* \*

Туардын тоо гүлүнөн таза, ары сыйкырдуу, кооздукка тунган, ойго бай, кереметтүү ырлары колуна тийген адам аны окуганда толкунданбай көё албайт.

Тураг ар бир ырында жаңы ой ачкан, акындыктын үлгүсү. Жоомарттыктын, адам парасатын алыш жүрүүнүн, кайрымдуулуктун, боорукерликтин кыл чокусу эле.

*Асанбек Стамов, КР Эл жазуучусу.*

\* \* \*

Ырды түшүнүк менен жазбай сезим менен жаззуу, күтүлбөгөндөй салыштырууларды, образдарды таап, сөз өнөрүн аздектегендерди гана эмес, изилдегендерди да таңгалдыруу Туардай ашкере таланттын гана колунан келет. Тураг сөз өнөрүнө дайыма түзүүчү, жаратуучу катары калат.

*Сарман Асанбеков, профессор.*

\* \* \*

Алгачкы кадамынан поэзия дүйнөсүнө шыр кирип, шар өткөн күчтүү таланттардын бири – Тураг.

*Эрнис Турсынов, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Тураг «Көлчүктөгү ай» аттуу китеби менен жаш адабиятчылардын арасынан чагылгандын огундай бөлүнүп чыкты.



Өз оюнан кайтпаган, бир сөздүү, кадимки жомкотту баатырдын белгилери көрүнүп турал эле. Эч качан эки сөз сүйлөбөгөн, көңүлүнө жакпаса бетине айтып салчу.

*Майрамкан Абылқасымова – КР эл акыны.*

\* \* \*

Тураг Жомбердиевдин жаңычылдыгы, чыныгы акындык табылгалары кыргыз жазуучуларынын бардыгына таасир этти. Ыр жазуунун ички табышмактарын, инструментировкасын көнитти, ой дүйнөсүн оболотту. Турагдай таланттар чанда бир туулат.

Анын ырлары үлгү, ырлары сабак.

*Акбар Рыскулов, акын.*

\* \* \*

Турагдын кайраты аска, зоодой эле. Ошол кайраты ырларында да байкалат. Анын мээрмандыгы, айкөлдүгү менен кошулуп аккан суудай айкалыша толкуп, жанды сергитип, шыктантып турат.

*Балбай Алагушов, КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер, музыка таануучу.*

\* \* \*

Акын Тураг жөнүндө өзүнүн көзү тириүү негизинде эле эл арасында, өзгөчө жаштар арасында ого эле көп кептер айтылып, атүгүл айрым бир уламыштар тараалып кеткен. Ошол кептердин канчалык даражада чын-тегүнү болбосун, бардыгы тең Турагра куп жарашып калчу. Анткени болгон окуя да, апыртма окуя да келип эле адам, акын, алп Турагдын ансыз деле соң зоболосун ого бетер көкөлөтүп, ал жалаң эле мыкты акын гана эмес, өзүнүн көлөмүнө жараша кең пейил, жакшылыктан бөлөктүү каалабаган мээримдүү, калыс, алабармандыкка алдырбаган акылман да экендигин айгинелеп турчую.

*Жылкычы Жапиев, жазуучу.*

\* \* \*

Ал – өзүнүн сүйгөн тоолордун уулу. Табигаттын таң каларлык ырчысы. Элдин, жердин, тарых менен тагдырын кошундусу... Мына ушулары менен ал, азыркы урбанизациянын үстөмдүк кылыш келаткан доорунда, алптардын тукумундагы акыркы «дөөдөй» аянычтуу да, бараандуу да, кыйбас дүйнөдөй сырдуу да, кымбат да...

*Алтынай Темирова, акын, адабият изилдөөчү.  
«Алтынай» тандалмалар,  
Бишкек, 2003-жыл. 307-б.).*

\* \* \*

«Кыргыз адабият таануу илими анын кубаттуу акындык таланты балдарга арналган биринчи жыйнагынан эле таасын байкалганын, «кыргыз поэзиясында башкалардыкынан кескин айырмалуу чыккан лирикалык добуштун» ээси экенин, ал «жөнөкөй сөздөр менен да кыялды дурт эттирген, акылды аң-таң кылган, дароо адам жадына кадала түшкөн пластикалуу сүрөттөрдү тарта билип», «көзгө көрүнбөгөн табият кубулуштарын гана эмес, абстракттуу түшүнүктөрдү жана заттарды да жандандырып, конкреттүү элестелип», «кайсы темага кайрылбасын аны дайыма оригиналдуу чечмелеп, жаңы акындык ықмалар, стилдик боёктөр менен берерин» белгиледи.

*«Кыргыз совет адабиятынын тарыхы»,  
Фрунзе, 1987-ж. 548–549-беттер.*

\* \* \*

В 1962 г. в редакцию журнала «Молодая гвардия» на мое имя были присланы подстрочки стихов неизвестного еще мне киргизского поэта. Я прочел их и был ошеломлен силой и выразительностью этих строк. Это были главы поэмы Т.Кожомбердиева «Слово о бессмертии» которую опуб-



ликовал в седьмом номере журнала «Молодая гвардия» в 1963 году.

*Газета «Комсомолец Киргизии» 9 мая 1970 г.  
Владимир Цыбин, поэт переводчик (Москва).*

\* \* \*

Тураг может сказать стихами так, что заставляет задуматься над судьбами миллионов людей, за которых болит сердце поэта.

*З.Озмитель, профессор.*

\* \* \*

Туардын ырларынын артыкчылыгы – аларга обон өзүнөн өзү эле жарагандай сезилчү.

*Калыйбек Тагаев, обончү.*

Адегенде эле дүбүртү катуу чыгып, адабий чөйрөгө аралашып кеткендөр чанда чыгат. Ал эми Тураг Кожомбердиев сыйктуулар сейрек.

Ал болгону төрт мүчөлүн жашады. Бирок улуу-кичуу арасында алп мүчөсү, айкөл мүнөзү менен баладай баёо тазалыгы, акындык алабармандыгы менен аңыз кепке айланып калды.

*«Кыргызстан маданияты» гезити,  
15-июль, 1996-ж.*

\* \* \*

Тураг Кожомбердиев студент кезинде эле өзүнүн акындык жолу, чыгармачылык дидары бар оригиналдуу калемгердин майданга келгендигин жарсалган. Анын ырлары ойлорунун, көркөм салыштырмаларынын жаңылыгы, эмоциялык күчү менен айырмаланып турчук.

*«Эркин Тоо» газетасы, 19-июнь, 1996-ж.*

\* \* \*

Алтымышынчы жылдары Тураг менен мамилеш болуу, жанында жүрүп, кеп, сөзүн угуп, ыр-



ларын өз колунан алыш окуу бир укмуштуу керемет сыйктануучу.

*Жакышылык Алымор, жазуучу.*  
\* \* \*

Тураг сыйктуу залкар талант Ала-Тоого дагы кайсы кылымда келээр экен?

*Барчынбек Бугубаев, акын.*

\* \* \*

Туардын тулку-бою жомоктогу баатырларды элестетип турчу. Кыргыздын дөөсү болуп әлди таңгалтчу. Ал идеал болчу. Ырларынын ичинде укмуш шедеврлер бар. Анын тамаша салганы, бийлегени укмуштай эле. Жанындагы адамдарды күлкүгө бөлөчүү. Кыргызга келген сымбат талант эле, сымбат инсан эле.

*Рамис Рыскулов, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Эгерде Тураг «Көлчүктөгү ай» ырлар жыйнагы менен калса деле кыргыз адабиятында ушундай эле салмақтуу орунду ээлемек.

*Муса Жангазиев, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Туардын жангандын жылдызы өз калемдештеринен бийигирээк. Ал дайыма танкы чолпон жылдыздай жарык чачып турат. Кыргыз адабиятында Тураг Кожомбердиевдин ээлеген орду салмақтуу. Көңүлгө кыттай орногон ыр саптары бараандуу.

*Касым Күшбеков, 1993-ж.*

*КР Жазуучулар союзунун секретары.  
(«Чүй баяны» гезити, 4-декабрь, 1993-ж.)*

\* \* \*

...Туу тутуп адамдыкты, ададыкты,  
Мелжиген ырдан сепил кураг элец.  
...Жалганды көзгө сайып ырың менен.  
Чындыктын ырын ырдап тураг элец.



Жарк эткен кылыштан курч сөзүң менен  
Жаманды жакшылыкка буар элең.

*Гулсайра Момунова, акын.*

\* \* \*

Кең арыштап дагы алдыга басаарда,  
Кетсең дагы кайра келбес сапарга.  
Жакшы ысымың жаркын жылдыз сыйктуу  
Жанып турат эң ардактуу катарда.

*Сооронбай Жусуев, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Тоо боорунда акындык оттон жагып,  
Төшүнө өчпөс кызыл жалын тагып.  
Карайсың туу чокудан, дүрбүң күмүш  
Кылымдан, кылымдарга обон салып.

*Муса Жангазиев, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Акын кетсе акын көзү – ал ырлар  
Эл барында унутулбайт эч Турар.  
Ыр дүйнөгө келип жаткан уландар,  
Коломтодон от алышып тутантаар.

*Б.Жумагулов, акын.*

\* \* \*

Кыска өмүрдү өтөп кеттиң даң салып,  
Кыргызыңа кылымдарга шаң салып.  
Өз жаныңды тапшырсаң да кудайга  
Өлбөс кылдың ырларыңа жан салып.

*Асанбек Иманбаев, акын.*

\* \* \*

Тулга ташка кайдан батсын денеси  
Турага деген жер атасы, ыр ээси.  
Байык ак куу ок жегендей капыстан  
Байда калды, ырда калды керээзи.

*Жылкычы Жапиев, акын, жазуучу.*

\* \* \*

Кош бол, Туар! Ыр ааламдын балбаны,  
 Келчи кайра шоолага окшоп таңдагы.  
 Күчакташып ырдан бүткөн дененди,  
 Калың элдин арылсынчы арманы.

*Тұмөнбай Байзаков, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Элесиң көз алдымда опол-тоодой,  
 Оо, Туке! Ырың дагы дал ошондой  
 Ошол ыр жана бермек жүрөктөрдө  
 Түбөлүк оту өчпөгөн коломтодай.

*Анатай Өмүрканов, КР Эл акыны.*

\* \* \*

Өмүрдө толуу менен өксүү да бар  
 Таң алды жылдыз сымал өчтүң Туар.  
 Жатсаң да жарық жетпес – тәэ теренде  
 Элесиң ырларында жанып туар.

*Нурпаис Жаркынбаев, акын.*

\* \* \*

Жаралган жакшылыкка бул дүйнөдө  
 Пейили жаркыраган күндөй эле.  
 Алмаздай беттегенин алып түшөөр  
 Эрдиги, акындығы бирдей эле.

*Бекбай Алыкулов,  
 КР маданиятына әмгек сиңирген ишмер.*

\* \* \*

Адам элең, асыл элең Туарым  
 Калем эле кандан бүткөн куралың.  
 Эл кадырлап, калк баркетан жан элең  
 Көз алдымда аты өчпөгөн чын арым.

*Жұмабек Алыкулов, акын.*

\* \* \*

Туура! Сен акындардын чынары элең,  
 Туйлаган ырдын тунук булагы элең.



Боюңдун да, оюңдун да алп жагынан  
Бир кыйла бизден ашып турар элең.

*Мар Алиев, акын,  
КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер.*

\* \* \*

Үр деген ыймандај ак, ыйык дүйнө  
Чырактай турараар жанып көңүлдөрдө  
Саптарга катып кеткен өз жарыгың  
Ырайын ачат дайым эртеңдерге.

*Сүйөркул Тұргұнбаев, акын.*

Тулпар сымал чыгаан элең чынында  
Анын баары эми калды ырында.  
Эргип чыккан поэзия толкунун  
Элиң эстейт кылымдардан кылымга.

Кош бол Туке, эркин әлдин акыны  
Кыргызымдын учкул кыял асылы.  
Өзүң жазган сөзүң өлбөйт ырдагы  
Ата Жүрттун тубөлүк гулазығы.

*Аман Карыбаев, акын.*

\* \* \*

Айла жок да мейли кыска жашасын  
Калтырыптыр ыр саптардын тазасын.  
Тириүлөрдүн катарында калдайып,  
Басып жүрөт ачып коюп жакасын.

*Казакбай Абдышев, акын.*

\* \* \*

Кыл чокуну эңсөөчү элең буркүттөй,  
Кыл чокудай лираң акты күргүштөй.  
Ажайыптуу сен өзүңчө дүйнө элең  
Ааламга бир жаңы келген зор күчтөй.

*Токтогул Имашев, акын.*

\* \* \*

Мурасың өлбөс, Турарым  
Билсем да жашың улаарын...



Тобунан кетти бөлүнүп,  
Тоодой талант Туарың.

*Ильгиз Талип, акын,  
КР маданиятына эмгек сиңирген шимери.*

\* \* \*

Түптүү элдин улары бар,  
Түгөл кыргыз кунары бар.  
Туу чокуда кыргыз элдин  
Туар – жылдыз, мунары бар.

*Советбек Байгазиев, акын..*

\* \* \*

Мекен Журтка эмгек кылган бир жүрөк  
Аксын жылдар өтсүн кылым зыпылдап.  
Асылкечим кайран Туар залкарым  
Алп ой, ырың арабызда бир жүрөт.

*Исабек Исаков, акыны,  
КР маданиятына эмгек сиңирген шимери.*

\* \* \*

Ырларың жашай берет аруу таңдай  
Ар таңда күнду күткөн айылдардай.  
Канчанын жүрөгүндө кала бердиң  
Кош акын, түндү тилгин чагылгандай.

*Барчынбек Бугубаев, акын.*

\* \* \*

Замандаштарынын айтымында Ата Мекенин чексиз сүйгөн «элди жакшылыкка, ак ниеттүүлүккө үндөгөн», «миллиондордун тагдырын ойлоп, аларга жан тарткан», «кайрымдуулуктун, боору-керликтин кыл чокусу», «өзүнөн кийинки муундарга пейили таза», «чыгармалары калк кенчине айланып», «кылымдардан кылымдарга Ата Журттун гүлазыгы боло турган», ыр кудайы – Аалам уулу – Туар Кожомбердиевди көсөм дебегенде эмне дей-биз!»



\* \* \*

Көсөм дегенимдин экинчиси атактуу көз доктуру, профессор – **Алмазбек Исманкулов** (уулубуз медицина илимдеринин доктору, Россия федерациясынын медико-техникалык илимдер академиясынын академиги.

Ал көз доктурлук дарыгерлигинин алгачкы камаддарын жасай баштаганда эле басма сөздөр тарбынан «көз ооруларынын пайгамбарлары» деп аталган («Слово Киргизстана» гезити, 17-ноябрь, 1993-ж. «Кыргызстан маданияты» гезити, № 8, 1994-ж.).

«Жыйырманчы кылымдын чыгаан улукманы», («Заман Кыргызстан» гезити, 11-сентябрь, 1998-ж.)

«Бизнестин да түрү болот, – деп жазат «Эркин-Тоо» гезити». Бирөөлөр байлыгын өзүнө гана пайдалуу нерселерге жумшашат. Ал эми коомго пайда келтирүүнү ойлогон ишкерлер анча деле көп эмес. Бул жагынан алганда профессор А. Исманкуловдун кылган иши баа жеткис». («Эркин Тоо» гезити, 13-июль, 2001-ж.)

Профессор Алмазбек Исманкуловдун аты азыркы кезде алыскы елкөлөргө чейин маалым.

Көрүү органдарын диагностикалоо жана дарылоонун жаңы ықмалары жаатында АКШдан 37 патент алган. Алыста турган оорулууларга лазердик жол менен операция жасаган биринчи хирург. Аны үчүн ал Гиннестин рекорддук китебине кирген. («Эркин Тоо» гезити, 29-август, 2008-ж.)

Кыргызстанда биринчи болуп «көздүн микрохирургиясы» госпиталын ачып, аны жабдуулары жана айыктыруу ықмалары жагынан дүйнөдөгү эң мыкты клиникалардын деңгээлине жеткирди.

Азыр анын госпиталына дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн элүү төртүнөн келип дарыланып, айыгып кетип жүрүштөт. Көзү көрбөй калгандарды же көз



ооруларынанabyгер чеккендерди кайсы жерден же кайсы элден келгенине карабай, улутуна, байлыгына, бийлигине карата мамиле кылбай, бардыгына тен бирдей боорукерлик менен мамиле жасап жарык дүйнөнү көрүү бактысын тартуулоо анын урааны!

«Усттаттан шакирти...» дегендей өзүнүн дүйнөгө атагы чыккан улуу устatty С.Н. Федоров менен бирге «Көз оорулары» деген фундаменталдуу илимий китепти жазды. Азыркы кезде ошо китеп боюнча Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын ж.б. өлкөлөрдүн медициналык окуу жайларынын студенттери билим алыш жатышат.

Ошондун улам белгилүү окумуштуу, академик Үсөн Асанов: «Сени кыргыз улутунун атын алысса угуза турган илимпоз деп эсептейм» – деп жазган. Профессор Алмазбек Исманкулов жетекчи катары кайрымдуулук иштерине көп көңүл бурат. Ал жөнүндө жакында чыккан «Академик Алмазбек Исманкулов» деген китептен толугураак маалымат алууга болот. («Бийиктик», 2009-ж., 62–63-б.б.)

Алмазбек Исманкуловдун шакирттери Россияда, Казакстанда, АКШда, Украинада, Германияда, Кореяда, Италияда, Филиппин, Швеция ж.б. өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жүрүштөт. («Эркин Тоо» гезити, 27-июль, 2008-ж.) Чет өлкөлөрдөгү кесиптештери келип, анын кеп-кенештерин угуп турушат. («Алиби» гезити, №24, 2008-ж., Журнал «Путь к здоровью», №19, 2008-ж.)

Өз элинин эле эмес, жер жүзүндөгү башка элдердин да ден соолугу үчүн кам көргөн инсан, элдерди илим, билим менен сугарган улукман Алмазбек Исманкулов – анык көсөм!



## ПРОФЕЕССОР ДА БИР КЕЗДЕ КИЧИНЕКЕЙ БАЛА БОЛГОН

Тураг әлге жаңыдан тааныла баштаганда (1963-ж.) Алмазбек жарық дүйнөгө келген. Андан мурун эки уул, эки кызыбыз бар эле.

Ал кезде төрөлгөн балага ороо-чулгоо сатып алыш үчүн эч кандай пособие берилчүү өмчес. Бешинчи баланы төрөгөн аялга медаль ыроолоп коюшчүү. Анын жарым тыйынчалык да опосу жок эле. Ырас, өмчектеги балдарга кошумча оокат катары күнүгө (жетиштүү түрдө) камкаймак (сливка), быштак (творог) берилчүү.

Төрөгөндөн кийин уч айча декреттик отпуска берилчүү. Ал бүткөндөн кийин ишке чыгышың көрек. Чыга албасаң кызматтан (иштен) бошотуп коюшчүү. Акысыз отпуска деген ал кезде болгон өмчес.

Ошондуктан ар ким ымыркайын ар кандай жол менен чоңойтчу. Биз болсок, кудай жалgap уулкыздарыбыз кол арага жарап калган. Жаңы төрөлгөн Алмазбекти ошолорго калтырып, ишке чыгып жүрдүм. (Аларды окуусунан өксүтпөйлү деп балабаккыч да алыш көрдүк.)

Баланы өмчектен көпкө чейин ажыратпаса акылдуу, ден соолугу чың болоорун билип, мен уулумду узак убакытка чейин өмчектен чыгарган өмчесмин. (Эмчек өмгөн баланын жыты эле өмнө деген рахат!) Кийин ырас эле ал албеттүү жана акылестүү болуп өскөнүн айта кетсем.

Эл кишиси болгон көрүнүктүү инсандардын бала кези кандай болгонуна көп адамдар кызыгышат. Ошондуктан анын бала чагынан кеп сала кетсек.



## Кичинекей Алмазбек

Баланын зээндүү болоору эрте эле байкалат. Алмазбектин тили жаңыдан чыгып келатканда кезде кайсы бир гезитке кызыктуудай бир сүрөт чыккан: түз караса чалдын кебетеси, ошол эле сүрөттүн аягын жогору каратып көрсө кемпирдин кейипи көрүнөт. Алмазбек ошону карап: дедушкин паркет (портрет дегени), бабушкин паркет деп далайга чейин карап олтура берчу.

Ошо кезде эле ал чоң кишилерди сөзгө жыгып койчу.

### Обкомдун бириńчи секретарының сөзгө жыкканы

Алмазбектин үч-төрткө чыгып калган кези. Ошо жылдары мурдакы Тянь-Шань (азыркы Нарын обласы) облустук партия комитетинин бириńчи катышы Кемел Садыбакасов Бишкек шаарына кызматка которулуп, биздин үйдөн квартира алыш жашап калды. Бир күнү кичинекей Алмазбек короодо ойноп жүрүп, жанынан өтүп бараткан Садыбакасовго салам берет. Ал токтой калып: – Мага бирдеме деп жатасыңбы? Эмне дейсиң, айланайын? – деп сураса:

– Ооба, мен сиз менен саламдашып жатам. Учурашыш керек да, – дейт.

– Туура, туура, учурашшу керек, – дейт кичинекей баладан мындай сез угаарын күтпөгөн Кемел, бирок биз бир короодо турабыз да, – дей салат.

– Бир короодо турган кишилер учурашпайт бекен? – деп аны сөзгө жыгат.



## Таятасын күлдүргөнү

Биздин үйгө атам келиптири. Анан аны Туаралдыкына алыш баралы деп такси чакырдык. «Азыр барат» дегенинен эшикке чыгып күтүп турабыз (анда такси азыркыдай айтаарың менен келе калчу эмес). Күн чыкыроон болуп турат. Караптагы кирип баратат. Жаныбыздагы тротуар менен бир жапалдаш бойлуу киши тез-тез басып баратып эле Осмоналынын жанына токтой калышп, басыңкы үн менен бирдемелерди айтты да, андан ары жолун улап кетти. Мен таңгала:

– Тиги киши эмне дейт? – деп сурадым Осмоналыдан.

– Атамды сурайт бу ким деп.

– И-и?

– Өзү кичинекей киши эмеспи, анан атамдын бийиктигине таңгалды го.

– Анан?

– Ал киши Туаралдын атасы десем: – О, дөө киши эжен, дөө киши эжен! – деп кетти деп күлдү.

– Сени тааныйбы?

– Ой, ушу мени тааныбаган да киши барбы, – деп тамашалады.

– Тамашаңды коюп айтчы. Ал ким өзү?

– Спорт комитеттин председатели Дөлөн Өмүрзаков деген киши.

... Таксини күтө берип, ушуп кеттик. «Булар ушинтип күттүрүп коюшат!» – деп Осмоналы баялдалап урушуп жатат. Аңгыча такси келди. Отурдук. Осмоналы: «Эмне үчүн ушунчалык кеч келдициз. Балабыз ушуп кетти» – деп жай сүйлөгөнүн баамдаган Алмазбек: «Муну карасаң. Азыр эле урушуп жатат эле. Эми жай сүйлөп, дегеле жакшы киши боло калганын» – десе атам аябай күлдү.



## Генералдын оозун ачырбай койгону...

Кичинекей Алмазбек короодо велосипед тээп ойноп жүрүп бирдемеден улам ыйлап калат. Анын жанынан өтүп бараткан генерал Шабиров: «Үйлаба! Эмне ыйлайсың?!» – деп командирлик үн менин катуу, коркута айтат. Алмазбек: «Мен кичинекей баламын. Бала деген ыйлайт, анан кайра өзү басылат, ошого да түшүнбөйсүзбү» – деп анын оозун ачырбай коёт.

## Эмне үчүн баласын байлап таштаган?..

Каякка барсак да Алмазбекти үйдө калтыrbай өзүбүз менен кошо ала жүрчүбүз.

Бир жолу конокко барганыбызда алардын бешикте жаткан баласын көрүп, бизге ақырын шыбырап:

- Силерге ырахмат, – дейт. Биз түшүнбөй: – Эмнеге? – деп сурадык бир ооздон.
- Тетиги баладай кылыш мени байлап салбаганыңар үчүн, – десе күлдүк.

Анан бир аз ойлонуп турду да: – Эмне үчүн аны байлап ташташкан? – деп сурады.

Кыргыздар ушинтип бешикке бөлөйт деп айтканыбызга түшүнбөйт го деп тамашалап:

- Тентекчилик кылган го – деп койдук.
  - Мен эч качан тентекчилик кылбайм – деди.
- Кийин өз сөзүнүн өтөлүнө чыкты.

### ...Үйгө кетпейм

Алмазбекти балдар бакчасына алып барганыбызда биринчи күнү тааныбаган тарбиячылардан, балдардан чоочуркадыбы, айтор, өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлап калды. Бакчанын короосунун сыртына чыгып далайга тыңшап турдук... Үйлаган үнү басылбады. Жүрөгүбүздүн жарымын калтырып кеткенсидик.

Кийинки күнү алып баратканыбызда атасы: «Эгерде бүгүн да кечээкидей ыйлай турган болсо, анда мен кызматтан бошонуп, үйдө олтуруп, аны багайын, же сен ташта», – деди.

Короого кирэрибиз менен бизди кечээкиден башка тарбиячы тосуп чыкты (отпускан жаңы келген экен). Ал Алмазбекти өпкүлөп, жалынып жалбарып, оюнчуктарды көрсөтсө эле эски таанышын көргөндөй унчукпай калып калды. Ошентип тажрыйбалуу тарбиячы аны мәэрими менен арбап алды.

Кийинки күндөрү бакчадан алганы барганыбызда: «Үйгө кетпейм, ушул жерде эле калам» – дечү болду.

### Көлөччен да төргө өтөбү?..

Алмазбектин кичинекей эле кезинде биздин үйгө менин таякем келип калды. Жазга маал, ала шалбырт кези әле. Андай маалда адамдар бут кийиминин сыртынан галош кийип жүрүшчү. Ал байкаастан эле көлөчү менен өйдө өтүп кеткенин Алмазбек баамдап: «Бу киши кызык киши экен» – деди.

– Эмне болуптур? – деп сурасам, ал: «Көлөчтү киши сырткы каалганын жанына чечип калтырат да, анан төргө өтөт. А бу киши болсо көлөчү менен эле төргө өтүп кетти. Андай боло турган болсо көлөчтү кийип эмне кылат, – деп күлдүрдү.

Таякем да: «Бала туура айтат», – деп күлдү.



## Ысык-Көлдүң кышында өчүрүп эле койбайбу

Кайсы бир жылы кышында Ысык-Көлгө бардык. Көлдүң жээктеп сейилдеп жүрөбүз. Көл жарыктык жай гана толкуп турат. Алмазбек «сууга түшөм» деп чыкты.

– Эки жакты карачы. Сууга түшкөн киши көрүнөбү?

– Жок.

– Ошо. Кышында көлдүн суусу муздак болот. Түшкөн киши муз болуп тоңуп калат.

– Мен тоңум, тумагым, кийиз өтүгүм менен түшөм.

– Анын баары суу болуп тоңуп калат. Алардын ичинде сен да тоңуп каласың десек, ал толкуп жаткан көлдүң карап туруп:

– Анда көлдүң кышында бекер иштетпей өчүрүп эле коюшпайбы, – деп күлдүрдү.

### Мен сизге, сиз мага жолтоо болуп...

Тураг иштеп олтурган бөлмөгө биздин балдарыбыз баш бакчу әмес.

Бир күнү кичинекей Алмазбек анын бөлмөсүнө кирип, аны-мунуну сүйлөп алагды кылса, Тураг аны көп жактыра бербей: «Жолтоо болбой, тиякка бар», – деп коюптур.

Ал унчукпастан чыгып кетет да, залда телевизордан мультфильм көрүп олтуруп калат.

Бир аздан кийин Тураг: «Баланын шагын сыйндырып, капалантып койдум окшойт. Барып көңүлүн көтөрүп коёон» – деп анын жанына барып, ар кайсы жеринен тарткылап, чукулай берет.

Алмазбек чукчуңдап уруша кетпестен, жай гана: «Таяке, бүгүн бизге әмне болду – мен сизге жолтоо, бир туруп сиз мага жолтоо болуп... – десе Тураг күлүп тим болот.



## Топту алыш берген балага акча төлөйбү?

Белгилүү жазуучу Асанбек Стамов, Туар болуп биздин үйдө чай ичип олтурабыз. Сөздөн сөз чыгып, Стамов бирөөнү кызматка алганын айтып калды. Аны кулагы чалыш калган Алмазбек:

– Мени кызматка орноштура аласызыбы? – деп сурал калды күтүүсүз жерден. (Анда анын беш жаштагы кези эле.)

– Орноштура алам, – деди ал күлүп. Анан тамашалай:

– Кандай ишти аткара алаар элең? – деп сурал койду.

– Стадиондо футбол болуп жатканда чийимден чыгып кеткен топту алыш бергенге жарайм – деп Стамовду карады, эмне дээр экен дегенсип.

– О! Ал абдан маанилүү да, жооптуу да иш, – деди ал жылмая.

– Ошондой топ алыш бергич кылыш орноштура аласызыбы?

– Ооба.

– Ага акча төлөйбү?

– Аナンчы.

– Иштейсиңби?

– Иштейм.

Кийин бир топ жылга чейин: «Асанбек байке мени топ алыш бергич кылыш качан орноштурат?» – деп сурал журду.

Убакыттын зыпылдалап өткөнүн сезбей калат эмес-пизби...

Бир күнү телефон шыңгырап калды. Трубканы алыш, Стамовдун үнүн тааныым. Ал учурашып, ал-жайды сурагандан кийин:

– Ой, эже мен азыр газета окуп олтурсам баягы кичинекей уулуңар Алмазбектин атыбы деп калдым. Бир жаш көз доктору чыкты деп, анан аны адам ишенбей тургандай кылыш мактап жазыптыр. Эжем менен жездемдин ошол уулубу же аты уй-



каш башка бирөөбү ошону тактайынчы деп телефон чалдым эле, – дейт.

– Ошол уулубуз. Аны сен «топ алып бергич кылыш орноштурам» деп коюп, убадаңа турбай койгонундан улам түңүлүп, көз доктору болуп кеткен, – дедим.

– Болсун! «Бешиктеги баланын бек болорун ким билет» дегендей болсун! Кудай кут кылсын, зоболосу оболосун – деген үнү угулду алысды трубкан...

### Согуш убактысында күн бар беле?

Беш жашар Алмазбек түстүү калемдерди алып сүрөт тартып олтурган. Қагаздын четин күндүн «жаркыраган» сүрөтүн тартып койду да, жанында иштеп олтурган таякеси Туардан: «Таяке, согуш убактысында күн бар беле?» – деп сурады. Кичинекей жээнинин бул суроосу сезимтал акынды терец ойлонтту. Кийин анын бул сездөрүн согуш жөнүндө жазган ырына эпиграф кылыш киргизди.

(«От өчпөгөн коломто», Б., 1972-ж., 110-б.)

### Чымын канча жеп кыйратмак эле...

Айылга барып калдык. Ошо жылды чымындын көптүгүнөн дасторкондун үстүндөгү оокат көрүнбөйт. Чай ичкендин ордуна Алмазбек чымынды коруп олтурат.

– Айланайын, ага көңүлдү бурбай чайынды иче бер – деди чай берип жаткан үйдүн ээси анан сезүн уланата. – Ошо чымын канча жеп кыйратмак эле, – деп күлдүрдү.

Алмазбек чымынды коруй берип:



- Булар дасторкондогу оокатты булгап жатышат – деди.
- Учуп жүргөн немелер кантип булгамак эле – деди үйдүн кожойкеси кебелбей.
- Карапызычы, – деди Алмазбек, – чымындар тиги жакта покко тоюп алыш келип, – деп көрсөттү ал, – жакын жердеги малдын жампасын, анан бул жердеги оокаттын үстүнө конуп алыш чычыш жатышат. Анан бул оокатты биз кантип ичебиз – десе.
- О, балакет десе. Ошондою бар беле, – деп коруша баштады үйдүн кожойкеси.

### Ээси минерде аты кыймылдабай туруп берет

Тураг Алмазбектен көп улуу болсо да аны аябай жакшы көргөнүнөн улам аны менен балача ойной берчү.

Бир күнү Тураг «ат болуп» Алмазбек аны ми-нип алыш, бир жакка бара турган болду.

Жакындап барып минейин десе эле аты ыргыш секирип мингизбейт. Ошентип көпкө убаралангандан кийин ал: – Таяке, ээси минейин дегенде аты кыймылдабай туруп берет, – десе Тураг күлүп жатышп калды.

### Таякемди оңой эле жыга алам

Кәэде экөө залдагы килемдин үстүндө сааттан саатка күрөштөт. Тоодой болгон таякесин «жыгыш» алганда аябай кубанат. «Чарчаганчабы же эстен танганчабы» – деп мелдешип күрөшүшсө деле Алмазбек таякесин жыгыш алат да, аябай эдирендереп калат.

– Сен таякенди чын эле жыга алам деп жүрөсүңбү? – деп әжеси Толкун сураса, Алмазбек:



- Ишенбесең өзүнөн сура, – деп компоюп койду.
- Сени сүйүнүп калсын деп эле жыгылымыш болуп калат – десе:
- Жоок, чындал күрөшсөк деле мен аны койбайм – деди «күчүнө сыйынган» Алмазбек.

### Ақчаларым... тигиште

Онго чыгып калган кезинде Алмазбектин ден соолугун чыңап келиш учүн Кисловодск шаарындағы балдардын санаторийине жиберүүнү сунуш кылышты.

Баланы алыс жерге жалгыз жибергенден кооптоно «бирөөбүз жеткирип барып, келатканда барып алып келели» десек, «антип бекер чыгым болбогула. Болбой эле жеткирип барабыз, келатканда барып алып келебиз» дей турган болсоңор, анда мен эч кандай санаторийге барбайм деп кесе айтты.

Аргасыздан макул болдук. (Аны менен кошо бараткан досун энеси жеткирип, келатканда агасы барып алып келди.) Ал кезде аэропорт Бишкек шаарынын түштүк жак четинде болчу. Самолетко салып жиберели деп аэропортко барсак, ошол самолет менен коңшубуз Кисловодск шаарына баратканын көрүп аябай сүйүнүп кеттик. «Балабызды санаторийге жеткирип, анан бизге кабарлап койсон» – деп суранганыбызга макул болду. Кисловодскиге жеткендөн кийин бизге телефон чалат: «Уулуңар менин тилимди албай, «рахмат» деп санаторийге бара турган автобуска түшүп, өзу кетип калды» – деп.

**Кызыгы:** жолдук тыйындарын жоготуп албасын деп өзүнчө амал ойлоп таптым. Пальтосунун тигиштеринин мерчемдүү жерлерин сөгүп, ал жерге майда акчалардан салып кайра тигип койдум. Көрек болгондо кандай кылыш алаарын көрсөттүм.



Кайра келгенден кийин, аны кантип ойлоп таптың, – деп уулум мени күчактап өпту. Барган балдардын акчалары жоголуп, ыйлагандары болду. Мен болсом керек болгондо «сактық кассадагы» акчадан алыш алам. Ошентип апам ойлоп тапкан «сактық кассадан» бир тыйын да жоголгон жок. Белек-бечек да ала келдим – деп жылмайды.

Үрас эле ошондо Алмазбек ала келген «Кисловодск» деген жазуусу бар чорголуу кружкалар биздин үйдө ушу кезге чейин отуз беш жылдан ашуун убакыттан бери сакталыш турат.

Эгерде бала акыл-эске сяя турган нерсени жасай ала турганына ата-энесинин көзү жетсе, аны өзүнүн эркине койгон туура болот окшойт.

Алмазбектин өз алдынчалыкка умтуулганы ошондо әле байкалган. Айтканынан кайтчу эмес.

### Окумуштуу... шофер

«Алмазбектин токтоо мүнөзү мага жагат. Кийин мен муны өзүмө шофер кылыш алам, – деп ташалачу Турар. Ал кезде Алмазбек медициналык институтту аяктаарына жакындап калган.

– Кийин ал чоң окумуштуу болуп кетүүгө мүмкүн. Анан ал сага шофер болмок беле? – десем.

– Ой, әжеке, шоферум окумуштуу киши болсо жаманбы? – деп күлүп койчу, бейиши болгур.

Кийин таякесинин айтканы туура чыкты. Туура чыкты дегеним институттун акыркы курсунда окуп жургөндө Алмазбек өзүнүн «Волга» машинасы менен таякеси экөөлөп күм, цемент, таш ташышып, таятасына ак кирпичтен заңкайган күмбөз тургузушту. Тайларынын арбагы колдосун.



## Көз доктору болуп калганынын себеби...

Ааламдын кооздугун көрүп, адамды кубандырган көз жөнүндө абын Туарар бир топ мыкты ырларды жараткан («Күн жана көз», «Сактыйт көздөр», «Жылдыз жана көз», «Суктанган көз» ж.б.), мындашынча ошол чыгармалары Алмазбекти болочокто көз оорулары боюнча чыгаан адис болууга үндөгөндөй.

Бирок анын офтальмолог болуп калышына башка бир нерсе себеп болгон. (Ал жөнүндө ананыраак сөз болсун.) Азыр белгилүү абын Бактыгүл Чотурованын көз жөнүндөгү ырын келтирели да, андан соң баяныбызды уланталы.

## КӨЗ

Бул жашоодо бар экениң дем тутуп,  
Элдей басып жүргөн менен жерде эсен.  
Көз көрбөсө арман болоор бул дүйнө  
Ажайып бул сулуулукту көрбөсөң.

Бир көрүүгө бактың менен сүйүүндү  
Бийигинде турсаң дагы сезимдин.  
Жашоодогу кымбаттардын ичинен  
Кымбаттыгы артык экен көзүндүн.

Бизди курчап турган ушул дүйнөнү  
Карап туруш кандай укмуш деги миң.  
Жашоодогу асылдардын ичинен  
Асылдыгы артык тура көзүндүн.

Күндүн көзүн көрбөй туруп көз менен  
Жыргал бербес нурларына оронмок.  
Өмүр узак болгон менен кантсе да  
Көрбөгөн соң, көзүң жокто жашоо жок.

**Б. Чотурова**



Күндөрдүн биринде кызматтан жөө чыгып улуу уулубуздукуна бара кетейин деп ойлодум. Аныкына жакындаш калганымда эки көзүм төң таптакыр эч нерсе көрбөй калды. Бирөөнүн жардамы менен анын эшигинин жанындагы отургучка жеттим. Олтурсам кудай жалгап, Эрмек деген неберем чыга калып: «Апа, үйгө кир, кирбейсинби» – дейт. Мен ага эки көзүм төң көрбөй калганын айттым. Жетелеп үйгө жеткирип койду. (Жакын эле болчу.) Ооруканага жатып калдым. Көрсө, эки көзүмө төң кан куюлуп кетиптири.

Алмазбек ооруканага келип: – Апа, адамдын көзү көрбөй калганыabdan жаман турбайбы. Кийин мен чоңойгондо көз доктору болом. Ушинтип ооруп калсаңар өзүм айыктырам – деди.

– Жаштын тилегин берет – дейт. Тилегине жет, айланайын. Бирок сен чоңоюп, институтту бүтүп, анан барып көз доктору болгонуңча биз бар болоорубузду кудай билет, – деп койдум.

Алмазбек болсо ошону оюнан чыгарбай журуптур. Кийин медициналык институтту бүтөөрүндө офтальмология боюнча адис болуп чыкты.

(Озунуп айта кетейин: эми атасы экөөбүз (сек-сенден ашып калган кишилер) Эркиндик бульварына чыгып, көз айнеги жок гезит окуп олтурганаңбызды көргөндөр таңгала карап өтүшөт.)

Көз докторлук адистиктин туу чокусуна чыкканга чейин далай-далай таштактарды басып өттү.

### **Алмазбек, Айтматов**

Медициналык институтту бүткөндөн кийин Москвадан бүткүл дүйнөгө белгилүү Святослав Николаевич Федоровдун клиникасына барып, аспирантурага окууга далалаттанды.

Ал кез СССРдин убагы эле. Федоровдун клиникасы Россияяга карагандыктан, башка республика-

лардан баргандарды албайт дешкенинен Чыңгыз Айтматовдон күш тилиндей кагаз алыш барсам, балким, илинип калаар белем деген ой менен анын кабыл алуу бөлмөсүндө (күнүгө эртең менен барып, кызмат аягына чейин) бир жумача олтурат. Ал кезде Ч.Айтматов Кыргызстандын Жазуучулар союзунун төрагасы болуп иштечү.

Бир күнү Айтматов күнүгө эле анын кабыл алуу бөлмөсүндө телмирип олтурган жаш жигитке көңүл буруп:

– Ай, балам. Сен күнүгө эле ушу жерде олтурасың, эмне ишиң бар эле? – деп сурайт.

Алмазбек жөн-жайын айтса:

– Анда сен өзүң каалагандай кылышп жазып кел. Мен кол коюп берейин. Бирок менимче, албайт го. Эми бара көрөсүң да, – дейт.

Анын өтүнүү кагазын алыш барып Федоровго кире албайт. Көрсө, ал киши өзүнүн кызматкерлериңин башкаларды такыр кабыл албайт экен.

«Үмүт үзүлбөйт» дегендей бир күнү онуту келип калаар деген ой менен ошол клиниканы айланчыктап жүрө берет. Бир күнү «Азия өлкөлөрүнүн бириңин делегацияны кабыл алат экен» дегенди кулагы чалышп калышп, эми ошол делегацияны ақмалай баштайт. Алар келсе – өндөрү өзүнүкүнө түспөлдөш болгондуктан ошолорго кошулуп кирип кетет.

Делегация кеткенден кийин Федоровго Айтматовдун кагазын сунат. Ал окуп көрүп: «Мен Чыңгыз Төрөкуловичти тааныйм, урматтайм. Бирок сени ала албайм. Анткени бул клиника Россияның болгондуктан буга россиялыктар гана алынат», – деп коёт.

## Таштак жолдор

Туюктан туура жол тапкан Алмазбек эми башкacha жол издей баштайт. Ал мурда студент кезинде студенттик курулуш отряддары менен Гагарин шаарына барып, курулуштарда иштеп жургөндүктөн ошо шаарга жөнөйт. Ал жердеги тааныштары аркылуу көз доктору болуп иштеп калат. Андан соң жубайын Бишкектин мединститутунан Смоленскидеги мединститутка которуп, өзү ошо жерге барып иштейт.

Ал жерде таланттуу адистин даңкы тез эле алысқы жерлерге угулуп, ооруулардын баары Алмазбекке көрүнүү учун келе башташат. Ошо кезде бөлүм башчысынын орду бошоп, ага конкурс жарыяланат. Конкурста жергиликтүүлөр өтпөй, кыргыз жигити өтүп кетет (оруссиялыктардын адилеттүүлүктөрүн карасаң). Бөлүм башчысы болуп иштеп, көздөгөн максатына бир топ жакындайт, Орусиянын пропискасын алат, эмгек стажы көбөйөт. Областтык саламаттыкты сактоо бөлүмүнөн жолдомосун алыш, уч жылдан кийин Федоровдун клиникасына кайра барат да, ал жерде иштеп жургөн таанышы аркалдуу кирип, С.Н.Федоровдун эс-тутумунун күчтүүлүгүнө таң калат. Ал Алмазбекти дароо тааный коюп: «Ой, мен сени ала албайм деп мындан нечен жылды мурда эле айтпадым беле» – дептир.

Алмазбек документтеринин баарын (Орусиянын пропискасын, мүнөздөмөсүн, жолдомосун) анын алдына коёт. Аларды жакшылап окуп чыгып: «Көздөгөнүндөн кайтпаган көкжал экенсиц. Беттегениңди алыш түшмөй эркиң бар экен. Мага дал ушу сендей кишилер керек. Эми иштей бер!» – деп буйрук чыгарат.



## Доктор Алмазбек «котормочу»

Ошентип көздөгөн клиникасында иштеп жургөндөгү окуяларды эскерип, ушул убакытка чейин күлүп калат. Орус тилин билбegen пациенттер (оорулуулар) келип калса эле коллегаларым мени чакырышат: «Доктор, которуп берсеңиз, эмне дегенине түшүнбөй жатабыз» – дешип. Ошентип өз ишимден тышкaryи котормочулук кесипке да «ээ болуп» калдым. Түрк тилинде сүйлөгөндөрдүкүн оңай эле которуп берип жүрдүм.

Бир күнү телефон чалышат: «Доктор, Хакасиядан бир киши келиптири. Тилине такыр түшүнбөй жатабыз, келип жардам берип койсоңуз» – деп. Хакастардын тилин билбей уят болом го деп ойлонуп баратам. Сүйлөшө келсек, кудай жалгап, өзүбүздүн эле тилибиз экен. Аны менен кенен-кесири күлүп сүйлөшкөнүмө таңгалган кесиптештерим: – «Доктор, деги канча тил билесиз?» – деп сурап калышты.

Мен тамашалай:

– Канча тил биләэrimди билбейм. Бирок көп тилди биләэrimди билем, – десем күлүп калышты.

Анан мен: «Эмне үчүн кыргыздар орус тилин жакшы билишет деп ойлойсуңар?» – деп сурадым. Беркилер көңүл буруп мага тигиле карап калышты. Анткени, – деп уланттым мен сөзүмдү, – орус тилиндеги сөздөрдүн көбү кыргыздын сөздөрү деп тамашалап койсом, «кандайча?» дегенсишип ого бетер таңгалып калышты.

Орустун көп сөздөрү кыргыздын сөздөрунөн алынган. Мисалы: бороон – буран, очуйрот – очередь, бечет – печать, чөгүн – чугун, картөшкө – картошка, куйрук – курдюк, баатыр – богатырь ж. у. с.

Россиянын жерлери, суулары деле кыргыздын сөздөрү менен аталат: Эне-Сай – Енисей, Бай-Көл – Байкал, Алыссы – Аляска, Сакалын – Сахалин, Камчы атка – Камчатка, Тобо – Тобольск. Деги



койчу, айтып олтурса түгөнбөйт, – деп тамашаласам угуп олтурғандардын бирөө:

– Доктор, сиз доктор болбой әле тилчи болуп кетсөнiz деле оокатыныз өтмөк экен, – деп баарын күлдүрдү.

С.Н. Федоровдун клиникасында иштеп жүрүп Алмазбек кандидаттык, докторлук диссертацияларын жактап, Россиянын медико-техникалык академиясынын академиги болуп шайланды. Профессорлук наамга ээ болуп, академик С.Федоровдун оң колу болуп калды.

Кийин Ч. Айтматов менен бир жолу баарлашканыбызда: «Баягыда мага келип журчұ уулуңдардын аракетинен майнап чыктыбы?» – деп сурап калды.

– Чыкты, чыкты. Ал азыр өзүнүн устатынын оң колу болуп калды. Аны менен бирге «Көз оорулаты» деген фундаменталдуу илимий китеп да жазды десек: «Азамат!» – деп аябай кубанганы жүзүнөн байкалды.

Биз болсок улуу жазуучунун нечен жылды мурда болгон болор-болбос окуяны эстеп калганына таң калдык.

### Балам балалуу болгондо...

Алмазбек илимий иштерин бүтүрүп, билимин Англияга барып өркүндөтүп келгенче, анын кичинекей балдары менин колумда калды. Алтымыштан ашып калган курагымда Алима деген кызын беш айлыгынан баштап тежемел багып чоңойттум.

Ата-энеси жанында болуп, ара-чородо каралашып, түнкүсүн өзүлөрүнө берип коюп уктап алсаң дагы жөн экен. Ата-энеси алыста, тил оозу чыга элек ымыркайларын тежемел багып чоңойтуу ар бир эле эненин, анын үстүнө карыган эненин колунан келе бербеси белгилүү. Алиманы эптеп эки-

ге чыгарганымда Алибек аттуу уулдуу болушту. Ал кезде ата-энеси Россияда. Алыс жер, алыс элде жаңы төрөгөн келинимдин бели бекигенче каралашайын деп карылыгыма карабай, буту жаңы баскан неберем Алиманы карыма илип алып, кычыраган кыштын суугунда (декабрь айында) алыскы Смоленск шаарына жетип бардым.

Ал жактан кайтып келгендеги күнүмдү жараткан пендесине бербесин – жанымдан жакшы көргөн бир боорум Туардан айрылдым. Ошентип кан жутуп отурганымда Смоленскиден келиним телефон чалат: «Апа, Алибекти багып жүргөн аял: «Мындан ары иштей албайм» – деп кетип калды. Эмне кыларымды билбейм, дипломду (ал ошо жылы медициналык институтту бүтүрүү дипломун жактамак) быыйл жактай албай кала турганмын. Азыр декреттик отпуска алып, уулумду багайын да, дипломду болсо келээрки жылы жактап алаармын деп ойлоп олтурам» – деп.

– Андай кылба, – дедим. Дипломду өзүндүн группаң менен бирге жактап алганың оң. Уулунду болсо эптеп мага жеткир. Өлсөм да аны боорума кысып жатып өлөйүн, – дедим.

– Эки-үч күндөн кийин кечке маал үч айлык кызыл эт баланы алып келип берип, таңга маал кайра учуп кетти. Аябагандай арык, чабал экен. (Киши болоору да күмөн эле.) Ошентип араң эле жаны бар бала колумда калды.

Анда Туардан айрылганыма үч эле ай болгон. Тукемди эстеп ыйласам, кызыл эт Алибеким мени менен кошо кыңылдап (мени ырдап жатат деп ойлойт окшойт) мени жооткотот.

Көз жашымды наристе балама көрсөтпөй токто-туп, жалаяктарын жууп кургатуу (ал кезде азыркыдай подгузникин кайда) менен алектенем. Бутум менен коляскасын терметип, буламык жасайм, сүт бышырам. Айттор, күндүр-түндүр тынымсыз, кирпигимден тартса жыгыла турган абалга жет-



тим. Түнкүсүн уйку көрбөй калдым эле әми ырп этерге алым калбай, кыйшайган эле жерге уктап калчу болдум.

Ошол кичинекейлер – Алима менен Алибек чоңоуп киши болуп калышты. Алима Голландияга барып окуп, магистр деген наамга ээ болду. Алибек болсо Америкага барып бир жылы англис тилин үйрөнүп келип, азыр Бишкектеги университеттердин бириндө окуйт.

Жакында Алима менен сүйлөшүп олтуруп сөздөн сөз чыга – дачага аябай көп әмгек сарп кылдык эле. Учурунда гүл жайнап, түркүн күштар сайрап, бак-дарактардын мөмөлөрү шак ийилип жерге тийип, бейиштин төрүндөй эле. Ары-бери өткөндөр суктанышчу. Эми атаң экөөбүздүн алышыз келбей, эч ким карабай, томугунан тозуп турат. Бирөөлөргө иштетели десек иштеп бере турган киши табылбайт. Силер болсо ар кимиңер, ар кайсы жакта талаалап жүрөсүңөр, – дедим.

– Ар нерсенин өзүнүн маалы бар эмеспи, – деди Алима. Көп әмгек сарп кылсаңар дачадан акыбетиңерди кайтарып алдыңар: баарышыз ошол кереметтүү дачада чоңойдук. Ал жердин таза абасында ден соолугубуз чыңалды – десе дүмпүйгөн жүрөгүм ылдыйлай түшкөнсүдү. «Аны билбей эле, бекер кыжаалат болуп жүргөн турбайбызбы» – деп ойладум.

– Анан, – деп сөзүн улантты ал, – ар кимибиздин ойлогон оюбуз, тилеген тилегибиз, көздөгөн максатыбыз бар. Азыр биз дача жөнүндө эмес, келечигибиз жөнүндө кам көрүп, илим-билимдин түшүмүн жыйнап алышыбыз керек, – десе «акыл жаштан» деген ушу турбайбы, – деп ыраазы болуп калдым ичимден кечээки эле чымчыктай кызыма. Алар чоңоуп, акыл-эс кирип калганына кубандым.

– Дачаны болсо, буйруса кийинчөрөэк гүлдөтөбүз. Азырынча атам экөөңөр өзүнөрдү баккыла, – деди

Алима. «Алыста жүргөнүмдө, – деп улантты сөзүн, – дачада ойноп жүргөн кезибизди көп эстейм: ал жерде оюнчук трактор бар эле. Аны силер менин папама, ал әки-үч жашында сатып бериптирсиңер. Ошол трактор сыртта калып калса коңшулардын балдары уурдал кетишчү. Биз дачалардын баарын кыдырып тинтип жүрүп, таап келчүбүз.

«Мектепке барчубуз». Мугалимибиз Тураг таякенин кызы Ақылай болчу. Ал бизди аябай катуу кармачу. «Сабак» убагында былк эттирчү эмес.

Салпылдаган бирдеме-сирдемелерди үстүбүзгө илип алыш, бийлеп «концерт» бергенибиз эсиңердедир.

«Дүкөн» ойнор әлек. Акчаларыбыз жалбырактар болчу. Алардын өңүнө жараша (жашыл, сары, кызыл) «баасы» боло турган.

Бир жолу Алибек бир кучак жалбырактарды көтөрүп баратса сиз сурал калдыңыз: – Алдагы жалбырактарды кайда алыш барасын? – деп.

**Алибек:**

Бул жалбырак эмес – акча, көбөйүп кетти. Алып барып долларга алмаштырам – деген.

**Долларың қандай болот?**

– Төө жалбырак – десе сиз: «Укмуштуунун төөсү жорго» деген ушул – деп күлгөнсүз.

Ал кезде биздин дачабыздын үстүнөн дайыма вертолёт учуп өтөөр эле. Мотордун үнү угулаар замат балконго чуркап чыгып: «Папа, мама! Тезирээк келгиле!» – деп кыйкырып, кол булгалап калаар элем.

Ал жерде күн да өзгөчө болуп тийгендей көрүнчү. Тоонун суусунан чоң идиштерге куюп, күнгө жылытып бизди киринччусүз. Анан балкондогу тапчанга жатып алыш, курганаар әлек. Ал бир рахат болчу.

**Ошентип жүрүп чоңойбодукпуу.**

Анын сөздөрүн угуп олтуруп, неберелерибиздин дачада жыргап жүргөн күндөрү көз алдымдан өтүп



жатты. Аны эстеп келиним экөөбүз да азыр күлүп калабыз: – Ой, капыр, ушу тырмактай, кызыл эт Алибегинди мага алтымыштан ашып калган кезимде кантип таштап кеттиң. Өлтүрүп алса эмне болот деп ойлобойсуңбу? – десем ал мындај деп жатпайбы:

– Мен өзүмдүн энeme калтырмак эмесмин. Сиз баланы жакшы багаарыңызды көрүп турам. Өзүнүздүн беш балаңыздын баарын төрөдөй кылыш өстүрдүнүз. Анан мына үстүмдө кудай турат, ыймандај чын сырымды айтайын арық, начар немени өзүм баксам айрылып каламбы деп коркуп, эптер сиздин колуңузга салганча шашкам – десе аябай күлдүк. Сиздин ал кездеги ахвалыңызга деле түшүнүп турдум. Көп өтпөй Құлумкан таәжемдин да каза болуп калганына аябай кайғырдым. Айла канча. Таянаарым, ишенгеним жалғыз өзүңүз болдуңуз. Боор этимдей болгон балам деле аянычтуу болду. Алибекимди калтырып, буркурап ыйлас кетип баратканда мени токтолуп, «көздүн жашы жаман жышаан болот. Уулунду калтыра турган болсоң, көз жашыңды көлдөтпөй калтыр. Балаңды мен зордоп алыш калган жерим жок. Ыйлай турган болсоң, алыш кет» дегениниз эсимде. Ошондо мен көзүмдүн жашын сүртүп, күлүмсүрөмүш болуп, сизди кучактап, «ыйлабайм» дегеним менен баары бир ичим туз куйгандай ачышып турган болчу.

Бир туруп: – Баламды бөлөк-бөтөн бирөөгө берип жаткан жокмун, бөпөлөп бага турган өз чоң энесине калтырып жатпаймынбы, – деп ойлойм. Ошондо деле эне кургурдун жүрөгү чыдабайт экен. Жетээр жеткенче кайғырып бардым. Баргандан кийин окуу, оокат менен алек болуп сарсанаадан арыла баштадым.

Ал кезде телефон байланышы арзан эмес беле: тез-тез кабарлашып, ал-ахвалыңарды билип турдук.

Өзгөчө көпөлөктөй Алибегимдин үнү телефондун трубкасынан угулганда эт жүрөгүм әзилип кетчү.

... Адамбыз да. Ошондой нар көтөргүз әмгеги-кизди да кәэде аңдабай калабыз, өзүңүзгө өмүр бою ыраазымын, – деп туруп келип кучактап, бетимден өпту.

Кудайдан болуп, балаңды аман-есен чоңойтуп колуңа салдым.

Алардын буту-колу чыгып калғандан кийинки түйшүгү деле оюй болгон жок, бизге оқшогон кары кишилерге, буту басып, тил ооз чыга элегинdegидей кандай болсун, – дедим. Сөзүмдү уланта:

Бир жылы отпускага келгениңде: Сүрөт студиясына, бийге (танцага) балдардын академиясына жаздырып койдум. Ошолорго алыш барып тургугла, – деп коюп кетип калдың. Атаң экөөбүздүн чыдамкайлыгыбыз укмуштай экен. Каар жаайбы, жамғыр болобу, үйгө мейман-ысман келип калабы, ооруп турабызы... Эч нерсеге карабай өзүңөр келгенче, жылдан әч биринен өксүткөн жокпуз. Алыш барғандан кийин алар тараганча ошол жерде ақыйып күтүп олтураар элек. Бул мындай турсун. Алима кыргыз мектебине окууга киргенде, ал төртүнчү классты бүткөнчө кудайдын күттүү күнү әэрчитип барып, сабагы бүткөндөн кийин, кайра барып тосуп келчүбүз.

Алима бир күнү сурайт:

– Ата, дагы канча жылы бизди жетелеп жүрөм деп ойлойсуз? – десе чоң атасы тамашалайт:

– Онунчуда окуганыңда билбейм, бирок тогузунчукларды бүткөнчө жетелеп жүрөм го деп ойлойм, – десе Алима:

– А, анда дагы көп бар экен – деп күлүп койду.

Керим аттуу кошунабыз бизге таң калып:

– «Качан көрсөм эки неберенер менен төртөөнөр дайыма жетелешип жүрөсүңөр. Чыдамкайлыгыңар укмуштай экен. Биз неберелерибизди мектепке



биринчи күнү алып бардык да эртеси күнү айттык: «Бизге бала керек болсо, өзүңөргө жан керек. Жолдон абайлап өтүп жүргүлө – деп андан кийин бир жолу да алыш барган әмеспиз» – деп күлгөн.

**Элге тийсин дабасы,  
Элдин тийсин батасы.**

Ар бир ишти баштаганда алгачкы кадамдар кыйын болгондой Кыргызстанда медиктердин арасынан алгачкысы болуп өзүнүн жеке менчик клиникасын ачканда толгон-токой кыйынчылыктар, бут тосуулар, көрө албастыктар көп болду. Ошол тоскоолдуктардын баарын жецип, Алмазбек өзүнүн госпиталын дүйнөдөгү эң мыкты клиникалардын деңгээлине жеткирди.

Бул жашоодо кандай гана адам болбосун бара-бара көздөрүнүн курчу кетет. Ар кандай көз оору-ларына чалдыккандар (травма алгандар) болот. Эми андайлар чет жактарга барбай (барууга чамасы жоктор канча) профессор Исманкуловдун госпита-лынан эң жогорку сапаттагы жардамдарды алыш, жарық дүйнөнү көрүү кубанычына ээ боло алат.

Чет өлкө, демекчи – ал жактарда дарылануу биз-дегиге караганда алда канча кымбат турат э肯. Ошондуктан көптөгөн чет өлкөлүктөр (54 өлкөдөн) Алмазбектин госпиталына келип дарыланып (опе-рация жасатып), айыгып кетип жүрүшөт.

**Элге тийсин дабасы, элдин тийсин батасы.**

Азыркы кезде ал ишин өркүндөтүү учун өнүккөн өлкөлөргө барып, ал жактан жаңы технологияларды үйрөнүп, эң акыркы, жаңы жабдууларды алыш келүүгө күч-аракетин, каражатын, кала берсе ден соолугун да аябайт.

Чет өлкөлөргө кетти десе эле айрымдар аны шарактап акча чачып жүрөт деп ойлошу мүмкүн.



## «Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул»

Чет мамлекеттердин бирөөндө жүргөндө жанында бир тыйыны жок калат.

Бөтөн эл, бөлөк жер. Сурасаң ким берет. Иштеп тапканга көп убакыт керек. Анан ал батыраак тыйын табуунун жолун издей баштады, вокзалга келген жүргүнчүлөр чемодандарын тележкага салып келип, бошогонун кайра алып барып берип, акча алып жатышат. Айрымдары шашып таштап кетип атышат. Ошполорду алып барып берсем мен да акча албайынбы деп ойлоду да, бошоп кароосуз калган тележкаларды жеткирип берип олтуруп, бир топ акча чогултуп алды.

Ак эмгек менен акча тапкандын эмнеси жаман. Элибиз да: «Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул», – дейт эмеспи деп ойлоду каракала-торалла болгон колдорун сұртуп жатып.

Профессор Алмазбек Исманкуловдун кирсе чыккыс госпиталында «Пикирлер жана каалоолор» деген китеңчө бар.

Анdagы көп сандаган жазуулар өзүнчө сөз кылууга арзыйт.

Ошполордун бир-әкөөнү келтире кетели:

### ПРОФЕССОР ИСМАНКУЛОВГО!

Алдыңа келдим мен да катуу ооруп,  
Асылып көз оорусу алган тооруп.  
Ажарың күндөй ағып турду мага,  
Асмандан жаркыраган жылдыз болуп.

Кабагың ачык дайым жаркылдаган,  
Сүйлөгөн сөзүң таттуу шартылдаган.  
Колдорун далай жандын багын ачты,  
Ак шоола жарык берип жаркылдаган.



Адамдык асыл, сылых мүнөзүңдү,  
Ар убак көз алдыма элестетем.  
Адамдарга күндөй жарык тартуулаган  
Ар бир жан сендей болсо дээр элем.

Не сөз жазсам, кандай айтсам жараашат,  
Кызматың зор, элге кылган эмгегин.  
Бүт дүйнөнүн Ак батасын чогултуп,  
Мен алдыңа төксөм деген тилегим!

Дагы:

**ПРОФЕССОР АЛМАЗБЕК  
ИСМАНКУЛОВГО!**

Көп уккам сенин атыңды,  
Макташат канча көмекөй.  
Профессор Алмазбек  
Врач деп сылых, жөнөкөй.

Тартуулап көрүү бактысын,  
Кызматың элге жакты чын.  
Бүт дүйнө сени тааныды,  
Тапты – деп көздүн ачкычын.

Замана өзү тандайт татыктуусун,  
Врачтык чоң кесиптин татып тузун.  
Элице талыкпастан эмгек кылдың,  
Көтөрүп кыргызымдын бийик туусун.

Кызматың кудай колдоп алга жылсын,  
Атыңыз дайым көктө бийик турсун.  
Коллектив сыймык тутуп өзүңүздү,  
Кытайдын сепилиндей бекем турсун!

*Сизди терең урматтан, пациентиңиз  
Тамара ТАШИБЕКОВА.  
Асыл-Баш айылы, 22–29-декабрь, 2008-ж.*



## АЛМАЗБЕК ИСМАНКУЛОВГО

Алмазбек, болоруң чын өзүң гана  
 XX кылымдын Авицена!  
 Анткени сокур кыздын көзүн ачып,  
 Бир кезде сүйүп калып Ибн Сина.

Алмазбек, көтөрүлсүн наисип, даңқын,  
 Соопко калып, адамдын көзүн ачкын.  
 Аныгы жигит гүлу Шаймерден бол,  
 Арбагы колдой берсин Туар алптын!

Акындын жээни экенсиң Алмаз байым,  
 Жакшы киши тартат дейт тайке-тайын.  
 Эми сен эм шыпаагер табып болсоң  
 Туусу эле Туар акын – поэзиянын.

Ал мага тунгуч устат, мектеп болгон,  
 Туарды эстеп Уулча<sup>1</sup> эже жашыйт дайым.  
 Калтырып Мырза шамдай инилерин,  
 Келбеске кете берген кайран акын.

Алмазбек, сен да даңктуу жол улагын,  
 Айыктыр, бирок өзүң оорубагын.  
 Мен Алик – «кичинекей Туар» болом,  
 Кол кысып сүйүнүчтө жолугайын.

Акжолтой бейтапканы куттуу болсун,  
 Акындай рухун дайым күчтүү болсун.  
 Билсин бүт дүйнө сени Алмазбек – деп,  
 Бийиктөт кыргызындын соболосун!

*Алик АКИМАЛИЕВ,  
 акын, журналист.*

---

<sup>1</sup> Уулча – акын Туар Кожомбердиевдин эжеси, Алмазбектин апасы.



## АЛМАЗБЕК ИСМАНКУЛОВГО!

Тарбиянын тазасынан таалим алыш,  
Ата айбаты, энесинен мээрим жуккан.  
Медицина илиминен көз боюнча  
Профессор улук наамын жеңип чыккан.

Дүйнөлүк техниканын эң мықтысы,  
Лазер менен керемет сыйкыр кылат.  
Аты Алмаз, колу да алмаз бир заматта  
Тунарган тунгуюктан сууруп чыгат.

Бүтүндөй оорулардын адистери,  
Берилип иштесе экен Алмазбектей.  
Карайлап келгендерге карек салыш,  
Калкына жүзү жарык таза айнектей.

Бар бол, балам! Карыба да, арыба,  
Кара ниет жолобосун жаныңа.  
Эмгегинди көрсөтө бер, талыба,  
Карага да, жаштарга да баарына.

*83 жаштагы Көкүм кызы Турсунбұбың.  
Эриктың айылы, Жайыл району. 23-май, 2009-ж.*

## УЛУКМАНСЫҢ, СЕНИ БЕРГЕН ТАГДЫРДАН

*(Профессор Алмазбек Исманкуловго)*

Айткан сөзүң ооруларга дем болуп,  
Ишпенгени жалғыз гана сен болуп,  
Өз колундан сакайғандар ыраазы  
Дени таза адамдарга тең болуп.

Пейилиң кенен, көргөн адам жактырган,  
Улукмансың, сени берген тагдырдан.  
Пайғамбардан кем көрүшпөйт калайык  
Әл уулу деп көңүлдөрүн шат кылган.



Сокур деген чындыгында тозок кеп,  
Көрбөгөндөр жашап келет азап жеп.  
Сага келип дарыланган далайлар,  
Жарық дүйнө көргөздү дейт Алмазбек.  
Элиң менен эриш-аркак бир болуп,  
Эсен-аман жүрө бергин, Алмазбек!

*Түрдүмамбет Кызалаков.*

Ал китеңке башка улуттун жарандары да өз пикирлерин жазып калтырганынан бир үзүм келтире кетели:

«Глубокоуважаемый Алмазбек Осмоналиевич!  
Вы наследник Великого Федорова, «Микрохирургия глаза» специализированная клиника в Средней Азии и в Казахстане, созданная Вами. Вы с вашими прекрасными докторами-хирургами дарите людям только радость, счастье.

Это дело благородное. Вы – знаменитый сын кыргызского народа. Вы – народный академик».

\* \* \*

Уважаемый Алмазбек Осмоналиевич!  
Вы создали клинику через тернии к звездам!!!  
Талант руководителя – подбор кадров, за что всем сотрудникам спасибо за тактичность, грамотность и доброту.

\* \* \*

Алмазбек Осмоналиевич!  
Вы уникальный хирург, умеющий сочетатель глубокие знания, умения, навык, передовые технологии, обладая богатыми человеческими качествами, широкой души и даже интонация голоса во время операции идет в поддержку пациента. Не хватит слов, чтобы отблагодарить.



Эки көсөмдү тарбиялап өстүргөн чаалыкпас, чарчабас, кайраттуу акылман мээрман энени элестетүү үчүн ал жөнүндө басма сөздөргө чыккандардан бир-экөөнү келтирели.

### «БУЛУТ ТҮНӨЙТ БОЗ ҮЙЛӨРДҮН ТҮБҮНДӨ...»

Ар бир чыгарманын кыскача тарыхы болот эмеспи. Акын Тураг Кожомбердиевдин Чыңгыз Айтматовго арнаган ыры улуу жазуучуга он беш жылдан кийин барып тапшырылган. Акындын дагы бир топ ырлары өзүнүн ээлерине жетпей, акындын өздүк архивинде калган.

Ошолор жөнүндө айтып берүүсүн өтүнүп, биз Тураг агадын эжеси Уулча Кожомбердиевага кайрылдык:

– Уулча эже, сиз инициз акын *Тураг Кожомбердиевдин Чыңгыз Айтматовго арнаган аманат ырын ушул эле Бишкек шаарында жашап туруп, кандайча болуп он беш жылдан кийин гана барып колуна тапшырдыңыз? Деги эле ошол аманат жөнүндө айта кетсеңиз.*

– Окуучуларга түшүнүктүүрөөк болсун үчүн мен бир аз артка кылчайсам.

Ата-энебиздин эркек балдарынын баары чарчап калып, уч кызы калыптырбыз.

Көзүбүз өтүп кетсе кыздарбыз ат казыгы (төркүнү) жок калышат го деп бушайман болуп жүрүшкөндө, апабыз Гүлнар өзүнүн оорукчалдыгына карабай эркек перзенттүү болуп, атын Тураг деп көюшат. Тураг тың басканды үйрөнө элек кезинде эртели-кеч кыңылдай бергенинен улам апабыз аны эркелетип «Сары-Булактын (биздин айыл) Сары ырчысы» деп тамашалап келчу. (Апабыздын оозуна сала бергендей, кийин Тураг апа жөнүндө башка акындарга караганда алда канча көп жана эң мыкты чыгармаларды жаратканы белгилүү.)

Турагар уч жарым жашка чыкканда апабыз оорудан кайтыш болуп, ал менин колумда калды. Ошентип, мен анын эжеси да, энеси да болуп калдым.

Мен Улуттук университеттин филология факультетинде отуз уч жыл иштедим. Ошо кездеги фактын студенттери – болочок көрүнүктүү акын-жазуучулар: Мурза Гапаров, Ильгиз Гилязетдинов, Турагар жана башкалар жазгандарын мага алыш келип көрсөтүшүп, кеп-кеңеш сурал, менин пикиримди угуп турушаар эле.

Кийин Турагар жыйырма чакты ыр китеңтердин автору, Кыргызстандын Ленин комсомолунун сыйлыгына ээ болду. Акыркы «Кыл чокулар» (1988-ж.) деген китеби жөнүндө бир күнү мага мындай деген: «Бул китеңте Чыңгыз байкеге арнаган саптарым бар. Аны Чыңгыз Төрөкуловичке берейин деп автограф жазып койдум...» Кол белгисин окуп алыш таң калдым. Анткени Турагар улуу жазуучунун Аалам алдында кылган Ала-Тоодой эмгегин эки сап ырга сыйгызыптыр. Ошол саптар булар эле:

«Эстегенде сиз көтөргөн салмакты,  
Элестетти менин жүгүм камгакты...»

Китебин менин колумдан кайра алды да, сөзүн уланта: «Бирок азырынча бербей коё турсамбы дейм. Азыр мен бир пьеса жазууга киришип жатам. Курулушчулардын тили менен айтканда материалдарынын баары бар: кирпич, цемент, шифер, эшик, терезе, айнек, тактай, боёкторуна чейин, ошолорду орду-ордуна кынап койгону гана калды. Пьесага төрт гана актёр катышат. Буюрса бул укмуштуудай трагикомедия болот. Менин дараметим ошондо даана баамдалат. Ошону бүтө коюп, анын бир нускасына бул китешимди кошуп туруп, Чыңгыз байкеге алыш барып берейин деп журөм...»

Өмүр деген ушундай: адам баласы муну эртең бүтүрөм, аны аркы күнү жасайм деп журө берип, өзүнүн ичээр суусу түгөнүп калганын да баамда-



бай калат. Тураг да ошондой болду: акыркы ките-би басылып чыкканынан жарым жыл өткөнүндө, 1989-жылдын январь айында, үйүндө иштеп олтурганда жүрөгү сокпой калды!..

Турагдын кебетесин, аска-зоодой болгон тулку боюн көргөндөр аны өлбестүктүн, тубелүк жашоонун символу деп эсептешчү!..

Ошондой болсо да ал өзүнүн чыгармачылык жолу башталгандан тарта негедир өлүм темасына нечен жолу кайрылган. Ойлогон ойлорун иш жүзүнө ашыра албай калаарын сезгендей акыркы жылы:

«Тагдырың тайгак окшойт баарысынан,  
Тандабайт өлүм жашы-карысынан.  
Кунарсыз өмүр өтүп кетпесе дейм,  
Кутулбай тууган элдин карызынан.

Максаттын тандап алып жапысынан,  
Маңдайга өлүм келсе капысынан,  
Кур өтүп кетемби деп чочулаймын,  
Кутулбай Ата Журттан акысынан!» –  
деген саптарды жаратканы таңгалыштуу...

Жогоруда аталган китепти Чыңгыз Айтматовго берип коюу менин мойнума жүктөлдү (Пъесасын болсо аялы эрге тийип кетэеринде ала кеткен окшоду). Жанымдан жакшы көргөн жатындаш иним Турагдан айрылганым мага өтө оор кайги болду. Көп узабай бир тууган эки синдимден ажырадым. Ошо мезгилде эң кичүү уулум келинчеги экөө Россияда окуп жүрүшкөн эле. Ошолор окуусун бүтүп алышсын деп эмчектеги эки баласын багып чоңойттум: бирөөнү жети айлыгында алып калып, төрт жашка чыгаргандан кийин, экинчисин уч эле айлыгында алып калдым. Эмчектеги балдарды тежемел багып чоңойтууну башынан өткөрмөк тургай, айтса ишенбей турган нерсе эмеспи.

Ошентип, алгачкы жылдары тириүчүлүктүн түйшүгү аманатты аткарууга чоло тийгизбеди.

Баш-аягымды жыйган соң, китетти тапшыруунун айласын издей баштадым. Ал кезде Чыңгыз Төрөкулович алыссы Европада иштеп калган эле. Келе калганда иш-чаралары менен алек болот. Андай учурларда да жолугуша албай жүрдүк. Арбактын аманатын бирөөлөр аркылуу берип жибергенге дитим да барган жок. Антсем Кудай алдында күнөөлүү боло тургандай сезип жүрдүм. Өмүр өткөнчө өз колум менен тапшыра албай каламбы деп ойлосом, түнкүсүн уктап баратсам умачтай көзүм ачылат, күндүзү сарсанaa көңүлдө көлкүлдөп турат... Бир жолу Айтматовду Аалы Токомбаевдин эстелигин ачуу аземине катышканын көрүп, жанына жакындал калганыбызда ал киши бирөөлөр менен машинага түшүп кетип калды. Мындай учурлар канча жолу болду дейсин, чиркин!

Айла кеткенде жолдошум Казакстандын Бишкектеги мурдагы әлчиси Мухтар Шахановго да барды: «Чыңгыз экөөңөр чыгармачылык жакшы байланышта болуп жүрөсүңөр. Бир келгенинде бизди жолугуштуруп койсоңуз. Ал кишиге Туардын аманатын тапшыралы дедик эле», – деп. Шаханов аябай жакшы кабыл алыптыр. Жайбаракат сүйлөшүп отуруп, «Туар менен мамилебиз абдан жакшы эле. Кийин каза болгонун укканда аябай кейидим. Үйүнө барып, куран окудум эле» – дептир. Коштошоордо жолдошума бир китебине кол белги жазып берип, Чыңгыз менен жолугуштурууга аракет кылайын деген экен.

Бирок андан да айла болгон жок. Антип-минткенче арадан он беш жыл зыпылдап өтүп кетти. Акыры, оңтойлуу учур өткөн (2003-ж.) күздө келди. Жолдошум авиакассанын жанынан өтүп бараташып, Ч.Айтматовдун ошол жерге кирип баратканын көрөт. Аркасынан кирип учурашып, өзүн тааныштырып, иштин чоо-жайын айткан соң Чыңгыз Төрөкулович: «Мен бул жерде он чакты мүнөт болом, келе калгыла» – дептир. Жолдошум антан-



дап жетип келди. Мен кийинип, китеptи таap, барганыбызча Чыңгыз Төрекуловичтин машинасы ордунда жок болуп чыкты! Кетип калган экен го деп салыбыз сууга аккандай боло түштүк. Эмнеси болсо да ичине кирип көрөлү деп кирдик. Кассир кыз бизди аябай кубантты: «Чыңгыз Төрекулович бир аздан кийин келет. Силерди ушу жерге олтура турушсун деп айтты!» – деди. Аңгыча телефон шыңгырап калды. Биз да кулагыбызды түрүп калдык. «Келишиби?» – деп сурал жаткандай угуду. «Келишти, келишти» – деп жооп берип, кас-сир кыз телефонду ордуна коюп жатып: «Чыңгыз Төрекулович азыр келет», – деди.

Мунун баарын майда-чүйдөсүнө чейин айтЫп отурганымдын себеби, биринчиден, бул учур биз узак жылдардан бери карай күтүп жүргөн учур эле. Экинчиден, бизге ушунчалык көңүлүн бөлүп, (ма-шинада баратабы же жөө келатабы) кыбыраганы-на чейин кабарлап турганы – улуу жазуучунун адамгерчилигинин өтө бийиктиги экенин белгилей кетсек дегенибиз эле. Ал кишиге ичибизден чек-сиз ыраазы болуп олтурганыбызда, өзү да кирип келди. Учурашып жайланашкан соң, Туардын эмне болуп каза болгонун сурады.

– Бул китеptи бирөөлөр аркылуу берип жибер-генге дитибиз барган жок. Арбактын аманаты бол-гон соң, өз колубуз менен тапшыралы деп ушунча жылдан бери онутун издеپ журдук, – дедим.

Анан Туар бир пьеса жаза баштап, бүтпөй кал-ганын айттым. Чыңгыз Төрекулович кунт коюп угуп, аманат үчүн рахмат айта:

– Мен азыр чет мамлекетке кетип жатам. Бул китеptи дыкандык менен окуп чыгам, – деди да:

– Мага кандайдыр бир суроо, өтүнүчүңөр бар беле? – деп сурады.

– Эч кандай деле мүдөөбүз жок, – дедим мен.

Кош айтышып жатып, ал кишиге ак жол каа-ладык.



Ошондон соң менин жонумдан аябагандай оор жүк алынгандай болду.

– *Баамымда Турап агайдын дагы башка арноо ырлары бар оқшойт, ошолор жөнүндө айта кетсөнiz.*

– Турадын адабият, маданият, искусство тармактарынын көрүнүктүү өкүлдөрүнө арнаган ырлары бир топ. Бирок мен азыр алардын арасынан көбүнчө адрес-аттарына жетпей калгандары жөнүндө баяндап берсем.

– *Жакиши болот.*

– Алгач мен буга токтолсом: Турап арноо ырларын башка ырларындей эле таңгалаарлыктай салыштыруулар менен жазаар эле. Ошондой ырларынын бирөө – анын архивинде сакталып турган ак таңдай, төкмө акын Эстебес Турсуналиевге арнаган ыры. Аны Турап Эстекең Токтогул мамлекеттик сыйлыгын алганда жазган экен. Ал ырында айтылуу төкмөнүн чыгармачылыгын бурканшаркан түшүп, таштан-ташка урунуп аңтарылып агып жаткан Талас дарыясына, Аккула менен салыштырган. Ошол ырдын бир-эки куплети бул:

«Ырың сенин Аккуланы чапкандай,  
Алдас уруп Талас сусуу аккандай.  
Бул турмуштун жарчысысың, сүйүктүү  
Булбулусуң кыргыз элдин ак таңдай.

Бактылуу бол курбу-курдаш тең менен,  
Сыймыктанат кыргыз эли сен менен.  
Жеенип алдың Токтогулдун сыйлыгын,  
Таман акы, маңдайдагы тер менен...»

Турап тамашалуу ырларды жаратуунун устасы эле (Андай ырлары өзүнчө сөз кылууга арзыйт). Көбүнчө жолдош-жоролоруна арнап ыр жазганда жылуу-жумшак сөз менен күлкүлүү кылышып чыгарчы.



Бирөөлөрдүн кемчилигин казбай, анын татыктуу, жакшы жактарын көтөрө чалып таштачу. Ошондой ырларынын бирөө акындын архивинде турат. Ал белгилүү композитор, обончу Советбек Исраиловго арналган экен. Тураг аны менен бир топ жылдар бою чыгармачылык байланышта болгон. Советбек өзү узун бойлуу, арык чырай адам, ошого карата Туардын жараткан тамашалуу ыры бул:

«Кымбаттуу Советбегим – замандашым,  
Кыйбаган жан жолдошум, таламдашым.  
Арактан жаабой качып четтенесин,  
Арбайбай эми качан эттенесиң?  
Татардын кыягындай чоюласың,  
Тартайбай эми качан коюласың?»

– *Кызыктuu маегиңиз үчүн чоң ыракмат. Сизге бекем дөн соолук, узак өмүр каалайм, эже.*  
– Өзүңөргө да чың дөн соолук, узун өмүр, чыгармачылык эргүү берсин!

*Жылара ИСАБАЕВА.  
«Кыргыз Түүсү», 22–24-июнь, 2004-ж.*

## УУЛЧА АПА ЖӨНҮНДӨ ЭКИ ООЗ СӨЗ

...Апасынын оорукчалдыгынан улам аны аяп, Уулча үй тиричилигин толугу менен өз мойнуна алат. Ал балалыктын баёо кезинен кол жуудургагына бир четинен ыза болсо, экинчи жагынан оор эмгек аны чыдамкайлыкка чыйралтканына ыраа-зы болот.

Ал ата-энесинен адамгерчиликтин бийик сапаттарына сугарылганын, кара кылды как жарган калыстыгы, колунун чексиз ачыктыгы, оор басырыктуу, жөн билги, мээримдүүлүгү жөнүндө аны менен аралашып катташып жүргөндөрдөн, бирге иштешкендерден угуп, басма сөз беттеринен да окуй калып жүргөнүм бар.

Турмуш жолуна түшкөнү анын жүгү ого бетер оордоду. Жубайы экөө өз ата-энелерине карапашкандан тышкарды он беш бир туугандарын окутуп, жок-житиктерине карапашып, алар үйлөнүшкөндө негизги жүктөрүн аркалагандары нар көтөргүс эле.

...Толгон-токой урук-тууган, куда-сөөктөрдүн баары менен жылуу мамиледе болду – акылдуулукту, көтөрүмдүүлүкту, калыстыкты, айкөлдүкту талап кылса ошол сапаттардын бардыгы – Уулча апада.

Билим жаатынан маалында ала албай калган мүчүлүштүгүнө моюн сунуп кала бербей үч балалуу болгондон кийин сырттан окуп, жогорку педагогдук маалыматка ээ болуп, Улуттук университете (азыркы Баласагын атындагы) филология факультетинде отуз үч жыл бою кабинет башчысы болуп эмгектенди.

60–80-жылдары аталган университете окуган студенттердин көбү андан таалим алып, турмуш жолуна ишенимдүү кадам шилтеп, кийин белгилүү инсандардан болуп чыккандары белгилүү...

Ал илим жаатында да албан иштерди жараты алмак. Ага жаратылып берген даремети да жетmek.



Бирок ал өзүнүн табигый талантын иинисин, балдарын тарбиялоого багыттап, терең акылдуулук, көрөгөчтүк кылды.

...Кызматтагы тыкандыгы да ведомстволук бир катар сыйлыктарга татыды.

Анын тубаса интеллектиси, бийик адамгерчилиги, сүйлөгөн сөздөрү, отурган-турганына чейин студенттерге сабак, бирге иштегендерине өрнөк болду. Аны кесиптештеринин төмөнкү саптары айтып турат.

Сүйкайт биздин Уулча,  
Ар качан көрсөң бир калып.  
Салмактуу, токтоо жүргөнү,  
Адеби менен сөз сүйлөп  
Ажайып жылуу күлгөнү.  
Ушундай сонун кишилер  
Кооздол турат дүйнөнү!

(«Ала-Тоо» журналы, 1991-ж. №6, 69-б.)

Мындан ашкан урмат-даңқ боло койбос.

Ажаргул ЭРГУЛОВА,  
«Академик Алмазбек Исманкулов»,  
«Бийиктик», 2009-жыл. 29–35-бб.



## АҚЫРКЫ СӨЗ

Туарга граниттен тургузулган эстеликтен тышкарлы, кагазга жазылган эстелик қуралы деп аракетибизди анын өздүк архивинде иштөөдөн баштадык.

Алгач, анын ақыркы жылдары жазып жүргөн пъесасынын кол жазмасын табууга аракеттендик. Өзүнүн айтымында ал тендеши жок чыгарма болмок. Аны архивинен таба албаганыбыз бизди аябай өкүндүрдү. (Бизге чейин әле башка бирөөлөрдүн колуна тийген оқшойт.)

Туар жөнүндө басма сөздөрдө жарыяланган макала, эскерүү, ырларды (чачылган тарууну тергендей) жыйырма жыл бою чогулттук. Ошолор – тактап айтканда Аалы, Темиркул баш болгон кыргыздын жүзгө жакын көрүнүктүү акын жазуучуларынын, илимпоздордун Туар жөнүндө айткандары, жазгандары колуңдардагы китептин негизги бөлүгүн түзгөнүн баамдаган чыгаарсыздар.

Аларды чогултуу урунда:

Туар жөнүндө бир катар макалаларды газета-журналдарга чыгарып, радио-телеберүүлөрдү уюштуруп, Бишкек шаарында акынды эскерүү тактасын орноттук.

Кара-Балта шаарында Гулайым Токоманова уюштурған «Туардын мөл булагы» аттуу адабий ийримдин иши менен кецири таанышып чыктык.

Улуттук китеңканадагы «От өчпөгөн коломто» аттуу талант ордосунун ишине катыштык.

Аталган ийримдерге катышуучулар Туар Кожомбердиевдин баа жеткис чыгармаларын пропа-



гандалоо боюнча алгылыктуу иштерди алыш баруудан тышкary өзүлөрү да ыр жазып жүрүшкөндүктөн, алардын ич жылытаарлыктарына ушул китечен орун берилди. Жалаң эле жаш калемдер эмес, төбөсү көрүнгөн кээ бир калемгерлер да Туарчылап кыска, бирок нуска ырларды жаза баштагандары байкалат.

Бул – Туардын мектеби жайылып, кеңейип, бүчүр байлап, мөмө бере баштаганын баяндайт. Бул жөнүндө Туарга арнаган «Кызыл от» деген поэмасында таланттуу акын Барчынбек Бугубаев мындай деп таасын жазган:

... Заңгырап жолдо турат бир имарат  
Факультет акын Туар атындагы  
Акындар ыр жагынан билим алат...  
... Окушат, өкүнүшөт... жылмайышат  
Кубанса кыялдары жыргап учат.  
Кимде ким келбей калса имаратка  
Ырлардын жыргалынан кур калышат.

Туар өзү да 1984-жылы чыккан «Ыр булак» деген китебинде:

Келет кырсык капысынан күтүлбөй,  
Кете бермей толгон ишти бүтүрбөй.  
Келечекте биздин «тоодой» әмгектер  
Керектелсе жок дегенде утүрдөй –

деп жазган.

Ушуну көрө билген. Эми, колунуздардагы китечен ошондой аруу иштерге бир аз болсо да көмөктөш боло алса, анда аракетибиздин текке кетпегени.

Китечин материалдарын окуганга оңтойлуу болуш үчүн кыска-кыска аңгемелер түрүндө берилди. Көркүү курак шекилденген бул әмгек көңүлүңөрдү бура алса, оюбуздун онунан чыкканы.

Уулча мууну жазып жатып кээде колу талыган көздерде ал көрүк басып, мен балка чаптым.

Көрүк менен көмүр болбосо – жалаң балка не кылмак.

## МАЗМУНУ

Сексенинчи жаз (Кириш сөз ордуна) ..... 3

### I бөлүм

Атам, апам жана биз .....	6
Түрмөдегү тааныбаган кишигө тамак алпарганы .....	14
Дыйкан төрөлдү кырманда .....	16
Айылдык жигитке өтүк сатып бергени .....	17
Үйүбүзгө ууру киргенде .....	17
Соттолуп жаткан адам жөнүндө .....	17
Ээн оозду сабырдуулугу менен женгени .....	18
Кичинекей Туар .....	18
Көлөчүмдү баткак бербей жатат .....	19
Бул оокатыңдарды урсаң да ичпейм .....	19
Көче меники, өтпегүлө .....	20
Катын тапкычтар кулак тундурат .....	22
Атама аял тандаганым .....	23
Сууракан апанын дүмбүлдөрү .....	29
Аракты алгачкы жолу татканы .....	32
Тооктун жәжөлөрүндөй... .....	36
Күйөө бала болгусу келбей... .....	36
Университеттин босогосун аттаганы .....	39
Студенттик кездеринен...	39
Дачада .....	41
Туар ченемсиз мекенчил эле .....	48
Кызыл алма .....	48
Мекенге .....	48
Тууган жер .....	49
Ак дасторкон .....	49
Аптыгуу .....	50
Мекен жүгү .....	50
Туардын ырларын сынаганым .....	52
Туардын күлкүсүнен .....	62
Куурчак театрынын артисттериндей...	69
Уй сатып алышканы .....	70
«Өз ыктыярыңар менен эшикке чыккыла!» .....	74
Аялынын согончогу канабай .....	78
Атам биринчи небересин көргөн жок .....	79
Москвага акыркы жолу .....	83
Коштошuu күнү .....	84
Күлүмкан күйүткө чыдай албай... .....	88
Туардын көзү өткөндөн кийин .....	92



Эстелиги жөнүндө эки ооз сез .....	95
Эстеликтин кыскача тарыхы .....	96
Китеп аркылуу жөнөтүлгөн кат .....	98
 П б ө л ү м	
Эскерүүлөр .....	100
<i>С. Жигитов.</i> Кайран Турар...	100
<i>А.Пазылов.</i> Умут ёчпейт .....	102
<i>Э.Турсунов.</i> Жарык кунгө канбай кумар .....	103
<i>М.Өмүрзаков.</i> Ооз барбайт, арга канча? .....	105
<i>С.Жигитов.</i> Табыт башындағы сез .....	106
<i>Ж.Асанкул.</i> Бир эле саптан айтсак .....	109
<i>А.Жакышылыков.</i> Жаңы ырлар жазылбай қалабы? ..	111
<i>К.Кожомбердиев.</i> Өктөм өмүр .....	112
<i>Ж.Жапиев.</i> Ақындын әкинчи өмүрү .....	119
<i>Б.Алыкулов.</i> Жашпоо бүтпейт...	123
<i>С.Асанбеков.</i> Түзүүчү, жаратуучу эле .....	126
<i>Р.Сарыпбеков.</i> От жүрөк акын эле .....	127
<i>Н.Жаркынбай.</i> Чагылгандуу жүрөк чынар эле...	132
<i>Ш.Бейшеналиев.</i> Өрнөгү калды .....	136
<i>М.Абылкасымова.</i> Жетилип турган чагында .....	138
<i>А.Рыскулов.</i> «Кош!» – деп айтуу кыйын...	139
<i>Ж.Жапиев.</i> Акын жөнүндө сез .....	141
<i>Ж.Алымор.</i> Жаркын элес .....	146
<i>А.Стамов.</i> Кайран акын, кайран Турар...	152
<i>З.Солтонкелдиев.</i> Ала-Тоонун алп уулу .....	169
<i>Ж.Камчиеев.</i> Акын Турар армияда.....	175
<i>Ж.Өмүрзалиев.</i> Окурмандык парзым .....	176
<i>С.Усупов.</i> ...Турар .....	176
<i>С.Исраилов.</i> Асыл адам .....	181
<i>Ы.Чудиев.</i> Ата насили, эне мээрими – балага .....	186
<i>А.Темирова.</i> Тагдыр .....	189
<i>К.Иманалиев.</i> «Көлчүктөгү ай» .....	192
<i>И.Талип.</i> Топ жылдыздын бири эле .....	195
<i>К.Жуманазаров.</i> Турар акын жашайт қыргыз сезүндө .....	197
<i>Д.Юсупов.</i> Талантка таазим .....	199
<i>Б.Алыкулов.</i> Чагылгандан от алыш, ырлар жазган...	202
«Көлчүктөгү айдын» аты кантип коюлган? .....	204
Сүймөнкул «алкаш» атка конгондо .....	206
Көзү өткөндөр тириүүлөрдүн тиреги .....	208
Турдаалы жана Турар .....	210
Көзү жок эрдиги .....	211
Армандуу маҳабаты .....	212

Кара дипломатта эмне бар?	214
Акын. Мектеп	215
<i>Р.Бакиров.</i> «Туардын ырларына обон өзүнөн өзү жааралгандай сезилчү»	217
<i>Ж.Жапиев.</i> Бар болгула, айылдаштарым	219
<i>А.Эгембердиева.</i> Туар Кожомбердиев кандай киши эле?	224
Туар Кожомбердиев ( <i>Эстутум</i> )	231
<i>С.Акматбекова.</i> Өмүрү ырларында	233
<i>С.Абдықадырова.</i> Туурунан учкан туйгун күш	239
<i>Э.Мааданбеков.</i> «Сезимди өрттөп кеткен ал күндөргө, билбеймин барагамбы, барагаймбы?»	251
<i>М.Тентимишев.</i> Саякбай, Туар	252
<i>О.Исманкулов.</i> «Өсөөр өзүн сыйлайт» таланттарга татыктуу мамиле жасай алдыкпы?	254
Акындын «бөдөнөнүн уясындай» тар үйүндө...	261
Сүймөнкул, Туар жана Жолон	265
Ичээр сусусу түгөнөөрдө...	271
Акын жана коломто	275
Акылман акын Туар бүгүнкүнү көргөндөй...	277
Акын Туар менен айтышкам	281
Ошол бала менмин, ошо полковник да менмин ...	285
Туар, Жалил, Темиркул жана мен	289
<i>А.Иманбаев.</i> Туар Кожомбердиев учун жаман көрүнүп...	296
<i>А.Макешова.</i> Санат жеткис жаңылык, кирип келет ағылып...	308
<i>А.Эгембердиева.</i> Каким был Туар?	312
Поэт Туар Кожомбердиев	319
Детство	320
Юность	321
Первая проба пера	321
Прятки	322
Луна в лужице	323
Цыплята	323
Облака	324
Про Беке, Кеке и Меке	324
1941 год	325
Я – сын гор	327
Отец казался солнцем мне...	328
Ладонь	329
Солнце	329
Зрелость	330
Высказывания известных людей о Туаре Кожомбердиеве	332



## III бөлүм

<b>Тураг Кожомбердиев ақындардын оозунда</b>	
<i>Б.Бугубаев.</i> Кызыл от .....	334
<i>С.Абдыкадырова.</i> Кудуреттүү күчтүү ақын .....	341
<i>Г.Момунова.</i> Туарга .....	342
<i>Д.Жамансартова.</i> Жалп өчкөн улуу жылдыздай .....	343
<i>Ж.Исабаева.</i> Сүрөт .....	344
<i>Ж.Бектенова.</i> Жашоон үлап, ырларың жашай берет .....	345
<i>Ж.Садыков.</i> Коштошуу .....	346
<i>С.Тургунбаев.</i> Неге эрте шаштың таштап, турган тууруң .....	347
<i>А.Өмүрканов.</i> Түбөлүк оту өчпөгөн коломтодой .....	348
<i>А.Иманбаев.</i> Тукеме .....	349
<i>М.Жангазиев.</i> Обон салып .....	350
<i>Э.Турсунов.</i> Жарык күнгө канбай кумар...	351
<i>Д.Юсупов.</i> Ақын жана ыр .....	351
<i>Ж. Жапиев.</i> Эстеликке таазим .....	352
<i>Ж.Алыкулов.</i> Көз алдында чынарым .....	354
<i>С.Жусуев.</i> Жанып турат элесиң .....	354
<i>Н.Жаркынбаев.</i> Жанып турараар... .....	355
<i>И.Исаков.</i> Ақын жөнүндө ода .....	356
<i>А.Чекиров.</i> Таазим .....	357
<i>Ж.Абдыкалыков.</i> Тураг – ченемсиз ақын эле .....	358
<i>Б.Алыкулов.</i> Өттү ақын өмүрүндө канбай ырга...	360
<i>Т.Байзаков.</i> Өзү дагы, сөзү дагы алп эле .....	362
<i>М.Алиев.</i> Ақын иним Туарга .....	363
<i>Б.Жумагулов.</i> Туарга .....	363
<i>С.Калыгулов.</i> Алп ақынга .....	364
<i>Т.Имашев.</i> Кыл чокуну эңсечү элең бүркүттэй .....	365
<i>А.Карыбеков.</i> Ата Жүрттүн түбөлүк гүлазыгы .....	365
<i>Ж.Алымор.</i> «Көлчүктөгү айың» калды жаркырап ....	366
<i>Т.Имашев.</i> Дайра болдуң, сел болдуң .....	366
<i>А.Өмүрканов.</i> Тураг, Жолон .....	367
<i>А.Өмүрканов.</i> Тураг, Аман .....	368
<i>И.Талип.</i> Туурултпастан түягын .....	369
<i>К.Жолдошибеков.</i> Жолон менен Туарга .....	370
<i>Б.Тукуева.</i> Аганы эскерүү .....	370
<i>Х.Банаев.</i> Тураг Кожомбердиевге .....	371
<i>С.Рашаева.</i> Сары-Булактын Туары .....	371
<i>А.Кабаев.</i> Бычырайбы биз жактырган «Көлчүктөгү ай?» .....	371
<i>К.Абдышев.</i> Сецир мурут, алп мүчөлүү Тураг .....	371
<i>Т.Арыков.</i> Туарды эскерип .....	372



<i>Т.Арыков.</i> Сендей эле жүз жигит болсо.....	374
<i>А.Эгембердиева.</i> Тураг Кожомбердиевге .....	374
<i>Ж.Акматов.</i> Кайран Түкөм! .....	376
<i>А.Сатыбалдиев.</i> Ырларыңдын илебинен сезилгенсийт аткан таң .....	377
<i>А.Кумаркулова.</i> Алп ақынның – тоодой, таштай, океандай .....	378
<i>О.Бердигулов.</i> Ата Жүрт менен бааланат .....	378
<i>Ж.Абдиев.</i> Ақын Туардың эскерүү .....	380
<i>А.Сыдыков.</i> Тураг Кожомбердиевге .....	381
<i>Н.Сыдыков.</i> Ырларынан жылуу сезим тапкансыйм ..	382
<i>А.Ниязкулов.</i> Классташым Туарга .....	383
<i>С.Мамбеталиев.</i> Ақын иниме .....	384
<i>К.Кулубеков.</i> Кайрат-күч берип турчу, Тураг ағам ..	384
<i>А.Иманбаев.</i> Күйгүздүң .....	385
<i>А.Иманбеков.</i> «Қыл чокунун» кылда учуна .....	386
жеткенде.....	386
<i>А.Өмүрканов.</i> Эсте, жездө!	389
<i>С.Абдықадырова.</i> Уулча әжеге! Османалы жездеге!	390
<i>Б.Бугубаев.</i> Уулча әжеме!	391

#### IV б ө л ү м

Бир үйдө – әки көсөм .....	392
Алгачкы кадамдары .....	396
Багвандар .....	401
«Ме, сага, баран!» .....	403
Махабат «аянтыңдагы» окуя .....	408

#### Замандаштарынын ой-пикирлери

Профеессор да бир кезде кичинекей бала болгон .....	423
Кичинекей Алмазбек .....	424
Обкомдун бириңчи секретарын сөзгө жыкканы .....	424
Таятасын күлдүргөнү .....	425
Генералдын оозун ачырбай койгону.....	426
Эмне үчүн баласын байлаң таштаган?..	426
...Үйгө кетпейм .....	427
Көлөччөн да төргө өтөбү?.....	427
Ысык-Көлдүү кышында өчүрүп эле .....	428
кайбойбу .....	428
Мен сизге, сиз мага жолтоо болуп...	428
Топту алыш берген балага акча төлэйбү?	429
Согуш убактысында күн бар беле?	430

Чымын канча жеп кыйратмак эле...	430
Ээси минерде аты кыймылдабай .....	431
туруп берет .....	431
Таякемди оңой эле жыга алам .....	431
Акчаларым... тигиште .....	432
Окумуштуу... шофер .....	433
Көз доктору болуп калганынын себеби.....	434
<i>Б.Чотурова.</i> Көз .....	434
Алмазбек, Айтматов .....	435
Таштак жолдор .....	437
Доктор Алмазбек «котормочу» .....	438
Балам балалуу болгондо.....	439
Элге тийсин дабасы, Элдин тийсин батасы.....	445
«Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул» .....	446
<i>Т.Ташибекова.</i> Профессор Исманкуловго!.....	446
<i>А.Акималиев.</i> Профессор Алмазбек	
Исманкуловго! .....	447
<i>Т.Көкүм</i> <i>кызы.</i> Алмазбек Исманкуловго! .....	449
<i>Т.Кызалаков.</i> Улукмансын, сени берген тагдырдан ...	449
<i>Ж.Исабаева.</i> «Булут түнөйт боз үйлөрдүн түбүндө...»	451
<i>А.Эргулова.</i> Уулча апа жөнүндө эки ооз сөз .....	458
Акыркы сөз .....	460

*Көркөм-адабий басылма*

**УУЛЧА КОЖОМБЕРДИЕВА**

**ТУРАР КОЖОМБЕРДИЕВ**

*Эскерцилөр*

Редактору *Жакин Төңирбергенова*

Сүрөт редактору *Мырзабек Кадыров*

Компьютердик калышка салган *Гулзат Ниязалиева*

Терүүгө 20.04.2009-ж. берилди. Басууга 21.01.2010-ж.  
кол коюлду. Офсет кагазы. Кагаздын форматы 84x108<sup>1/32</sup>.  
Мектеп ариби. 29,25 физ. басма табак. 29,25 учеттук  
басма табак. Нускасы 500. Заказ №\_\_\_.  
Келишим баада.

«Бийиктик» басмасы.  
Ю.Абдрахманов көчөсү, 170 А.  
Тел.: 66-75-56, 66-75-58.